

# КЫРГЫЗСТАНДЫН

ЭН БАЙЫЛКЫ МЕЗГИЛДЕРДЕН

XIX КЫЛЫМДЫН СОҢУНА ЧЕЙИНКИ

## ТАРЫХЫ

Бул китеп «Кыргыз Республикасында гуманитардык билим берүүнү өзгөртүү» программасынын талаптарына ылайык «Кыргызстан — Сорос» фонду тарабынан чыгарылуда.

Программанын спонсору белгилүү американлык финансист жана философ Жорж Сорос.

«Кыргызстан — Сорос» фонду бул китеп боюнча сын пикирлери менен сунуштарын айткандарга өзүнүн ыраазычылыгын билдирем.

**К 97 Кыргызстандың байыркы мезгилдерден XIX кылымдың соңуна чейинки тарыхы.** Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеbi / Котор.: С. А. Олжобаев, Ө. К. Карапов; Сүрөтчүсү Э. Тилеков. — Б.: «Кыргызстан—Сорос» фонду, 1998, 344 б.

ISBN 9967-11-010-4

Бул окуу китеbi Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тарых институтунун окумуштуулары. Бишкектеги гуманитардык жана Оштоту мамлекеттик университеттеринин окутуучулар тобу тарабынан даирдалган.

Курсту баиндап жазуунун структурасы менен логикасына традициялуу эмес мамиле жасалды; Кыргызстандың тарыхынын кошуну өлкөлөрдүн тарыхы жана дүйнөлүк тарых менен байланышы ачылып көрсөтүлдү; Кыргызстандың социалдык-экономикалык, коомдук-саисий жана маданий онүүгүшүүнү негизги этаптары идеализациялоо менен да, жамандап-карасулоо менен да сыйыштай турган, саясий контюнктурадан, эскирген дормалардан эркин болгон өздүк талдоо жүргүзүүнүн жана өзүнө озү сын көз менен кароонун негизинде, жаңыча ачылып көрсөтүлдү.

Улуттук тарыхтын аз белгилүү болгон барактарын баиндоого кенири орун ыйгарылды; дискуссионлык проблемалар кенири берилди; жаңы сюжеттер сунуш кылышы; эң корунуктуү тарыхый инсанындардын коомдук саясий ишмердиктеринин жаңы кырлары ачылып көрсөтүлдү.

А втордук коллектив:

Чотонов У. (автордук колективдин жетекчиси), т. и. к., доц. (Кириш сөз, 4-бап (авторлош), «Эн маанилүү окуялар жана даталар»); Беделбаев А., т. и. к., доц. (11-бап, § 1); Карапов Ө., т. и. д., проф. (3, 4 (авторлош), 5, 6, 7-баптар); Кененсаариеv Т., т. и. к., доц. (10-бап); Мокрынин В. П., т.и.к., доц. (2-бап, § 1); Плоских В.М., т.и.д., проф. (8-бап); Сулайманов Э., т.и.к., доц. (11-бап, § 2); Ташибаева К., т. и. к., доц. (1-бап); Усөнбаев К., т. и. д., проф. (9-бап); Худяков Ю.С., т. и. д., проф. (2-бап, § 2).

## КИРИШ СӨЗ

### ТАРЫХ — ИЛИМ КАТАРЫНДА

Тарых шиминин пайда болушу. Кыргызстандын тарыхы — бүткүл дүйнөлүк тарыхтын куралмадык бир бөлүгү. «Кыргызстандын тарыхы» курсунун предмети жана миляметтери.

Тарых адам коомунун откөндөгүсүн, анын көп түркүн салааларын жалпы да, конкреттүү түрдө да изилдеп-үйрөнөт, мында ал өз алдына коомдун азыркы абалынын маани-маңызын аңдан түшүнүп, анын өнүгүү келечегин аныктоо максатын көт.

Тарых деген сөз грекчеден которгондо, откөндөгүлөр туура-луу аңгеме дегенди туонтат. Байыркылар да тарыхты «турмуш насаатчысы» деп атаптыр. Адамдар ар дайым өзүлөрүнүн откөндөгүсүнө кызыгып, тарых тажрыйбасына кайрылып келишикен. А дегенде алар оозеки уламыштар, легендалар, жомоктор, мифтер болгон. Жазуунун пайда болушу менен коом тууралуу билимдерди баяндоонун бир кыйла өркүндөгөн түрү пайда болгон.

Антик дүйнөсүнүн тарыхы тууралуу эң байыркы түшүнүктөр «тарыхтын аталары» Геродот менен Фукидиддин эмгектеринде берилген. Байыркы Кытайда династиялык хроникалар түрүндө өзүлөрүнө таандык тарыхый салт өөрчүгөн. Дүйнөнүн жаратылышын жана адам коомунун өнүгүшүнүн тарыхы тууралуу өзгөчөлүү түшүнүк катарындагы мифтик салт инди-иран калкынын «Авеста» жана «Веда», байыркы еврейлердин «Талмуд», Алдыңкы Азия элдеринин «Беш китеп» сияктуу ыйык китептеринде камтылган. Байыркы жана орто кылымдардын тарыхый көз караштары диний түшүнүктөр менен тыгыз байланышта болуп келген.

Мурунку тарыхчылар үстөмдүк кылуучу таптардын кызыкчылыгын көздөп, тарыхый процесстин жүрүшүн, айрыкча адамзаттын өнүгүшүнүн алгачкы этаптарында «кудайдын кудуретинин» натыйжасы катары, же айрым кол башчылар менен мамлекет башчылары жүргүзгөн ишмердиктердин натыйжасы катары түшүндүрүшкөн. Буржуазиялык түзүлүштүн калыптанышы менен тарых жаратканын амири менен өнүгөт деген түшүнүктүн ордуна тарых жердеги жөнөкөй эле себептер, бардыгынан мурда күч-кубаттуу адам акыл-эсинин кудурети менен өнүгөт деген түшүнүк келди.

Ошентип, «кудайдын кудуретинин» ордун *рационализм* (лат. *ratio* — акыл-эс, акыл дегендөн) ээлейт. XVIII кылымда тарых билими илим катары өнүгө баштайт. Ушундан тартып тарыхтын жүрүшү жаратылыш-климат шарттарына, коомдун сабактуулук деңгээлине, мыйзамдардын системасына, адеп-актыкка, каада-салтка жана башкаларга байланыштырылып түшүндүрүло турган болду. Тарыхчылардын көңүлүн өнөр жайы, финанссы, соода иштери өзүнө бурду.

Дүйнөлүк аренада пролетариаттын пайда болушу коом туура-луу илимде төңкөрүшкө алып келди. Коомдун өнүгүшүн идея аныктайт деген идеалисттик ынаным менен катар тарыхты *материалисттик* түшүнүү пайда болот, анын негизин коомдун материалдык турмушунун шарттары, коомдук өндүрүш адамзаттын өнүгүшүн аныктоочу күч болуп саналат деген жобо түзгөн. Марксизм боюнча, тарых илими коом өзүнүн өнүгүшүндө белгилүү бир стадиялар менен фазалардын — коомдук-экономикалык формациялардын мыйзамченемдүү түрдө, ырааттуулук менен алмашылып турушу аркылуу етүп турат жана ал бир бүтүн тарыхый процесс дегенге негизденет. Мезгилдин етүшү менен фактылардын жана тарыхый көрүнүштөрдүн кысымы астында марксчы тарыхчылардын аргументтери бошондоду. Тарыхты маркесча-ленинче түшүнүү илими таянып турган тарыхый зарылчылык адамзаттын өнүгүшүнүн объективдүү мыйзамдарынын көрүнүшү, бытиенин аң-сезимге карата аныктоочу ролу, тарыхый процесстин негизги саясий жана экономикалык категориясы катары менчикин ролу жөнүндөгү үч башкы жобосу акырындык менен жоюлуда.

Коомдун турмушун бир гана окуунун идеологиялык жоболоруна ылайык куруу акыр-аягында мындей тажрыйбанын жаңылыш экенин көрсөттү. Коммунисттик үлгү боюнча курулган коомдук-экономикалык системалар кыйрады.

Азыркы кезде коом таануучулар, асыресе тарыхчылар «методологиялык курал катары» коомдук ой-пикир тарабынан топтол-

гон бүткүл адамзат тажрыйбасын кабыл алышып, бардык окуулардагы жөндүү. рационалдуу нерселерге таянып жатышат. Алар буга чейин бүт бардыгын кучагына камтып турган окуу болгон, абсолюттуу инстанциядагы окуу болгон марксизм-ленинизм тануулаган жоболордон акырындык менен кол үзө баштасты. Бирок эпигондук марксизмден баш тартуу коомдук ойдогу агым катары жашап турган марксизм-ленинизмди жөн эле ыргытып таштоо керек дегенди билдирибейт. Марксизм-ленинизм башка ар кандай окуу сыйктуу эле изилдөөнүн жана талдоо жүргүзүүнүн объективиси катары жашап кала бериш керек, андагы жалпы адамзаттык пландагы, коомдун социалдык-экономикалык, саясий түзүлүшүн жакшыртуу багытындағы бардык баалуу нерселер коомдук практикада пайдаланылыши зарыл.

Тарых билими адамды эмгекчилдикке, Мекенди сүйүүгө, дүйнөнүн бардык элдери менен болгон жалпылыкты тууп-сезүүгө тарбиялайт.

Тарых билими филолог менен психолог да, журналист менен философко да, юрист менен экономистке да, дегеле өз оппоненттерине каяша айтуу үчүн өз идеялары менен аргументтерин ырастайм деп, эзелки замандардын фактыларына кайрылгандардын бардыгына керек. Саясат ишин атайлан кесип кылгандар да, мамлекеттик жана партиялык иш ар күнкү иштеген кызматы, мүдөөсү болгон инсандар да өз ишинде тарых менен алака-катышта жүргөнүн дайыма тууп-сезип турушат, ошондуктан саясий ишмер үчүн күнүңкү окуялар тууралуу ишенимдүү маалыматтар кандай маанилүү болсо, откөннөдүлөр жөнүндөгү туура маалыматтар да ошондой эле маанилүү. Ошондуктан, мамлекеттик жана саясий ишмерлерге тарыхты билүү — мамлекеттик акылмандуулуктун, саясий кыраакылыктын айныгыс элементи болуп саналат. Байыркынын да, биздин күндөрдүн да чыгаан ойчулдары откөндү таанып-билүүгө өзүлөрү эле көп көңүл буруспастан, аны окуп-үйрөнүү башкалаар үчүн да маанилүү жана зарыл экенин кызуу жакташикан.

Тарыхый таанып-билүүнүн пайдалуулугу, баарынан мурда, адамдардын ар түрдүү жалпылыктарынын социалдык өздүк аң-сезимин калыптандырууга болгон, ал адамдардын өзүлөрүн башкалардан айырмалап турган, өзгөчө этникалык жалпылык катарында, өзгөчө бир бүтүндүк катарында аңдан-билүүгө болгон керектөөлөрүн канааттандырууда, социалдык таалим-тарбияга болгон керектөөлөрүн канааттандырууда турат. (Маселен, белгилүү бир коомдук түзүлүштү, белгилүү бир этникалык жалпылыкты чындоого алып келген тарыхый кырдаалдар, белгилүү

бир жаңжалдарды чечүүнүн жолдору бара-бара эталонго айлануу менен, жүрүм-турумдун коом тарабынан артыкчылыктуу деп табылып, жол берилген нормаларына негиз болот.)

Ата-бабалардан мураска калгандарды сабак, үлгү алуу үчүн булак катары же ой жүгүртүүгө азык берүүчү жана тарыхый тажрыйба алуу үчүн предмет катары урпактардын эсинде сактап калуу, ошондой эле өз элинин чыныгы тарыхын жазуу көпчүлүк тарыхчылардын андап түшүнгөн максаты болгон.

**Студенттерге ата мекең тарыхы тууралуу.** Силер «Кыргызстандын эң байыркы мезгилдерден XIX кылымдын соңуна чейинки тарыхынын» толук курсун окуй баштайсыңыз.

Кыргыздар — Борбордук Азияны мекендеген эң байыркы элдердин бири. Кыргыздар өзүнүн өнүгүшүндө тарыхый мезгилдер менен мейкиндиктерде татаал жолду басып өтүп, кылымдардын түпкүрүнөн азыркы цивилизациянын орбитасына чейин келип жетти. Кыргыздардын этникалык тарыхынын алгачкы этаптары сак, усун, хуннулардын уруулук бирикмелеринен башталат.

Дээрлик VI кылымдан баштап кыргыздар түрк, иран тилдүү уруулар — карлуктар, уйгурлар, дагы башкалар менен биргэ — түрк феодалдык мамлекеттериндеги калктын негизги компоненттерин түзгөн. Кийинчөрөк кыргыз мамлекеттүүлүгү Эне-Сай (Енисей) өрөөнүндө болуп көрбөгөндөй жогорулаш менен өнүккон. Кыргыздар, алардын экономикалык турмушу, аскери, коңшу өлкөлөр менен дипломатиялык байланыштары, маданияты тууралуу VI-VII кылымдарда эле Византия, Кытай, араб, перс тарыхчылары урматтоо менен жазылган.

Кыргыз эли, анын Тәцир-Тоодогу (Тянь-Шандагы) мамлекеттүүлүгү өзүнө мүнөздүү өзгөчөлүк менен калыптанып, өскөн. VI кылымдан XIII кылымга чейин Кыргызстан биринин ордунда бири келип турган Батыш Түрк, Түргөш, Карлук, Каражанилер кагандыктарынын административик-саясий майданы болгон.

Тәцир-Тоодогу байыркы түрк мамлекетин да эне-сайдагыдай эле Чыңгыз хандын баскынчылары кыйраткан. Кыргыздардын андан кийинки өз мамлекеттүүлүгүн көздөй тарткан сапары өтө татаал жана узак болгон.

Кийин кыргыздар Кокон хандыгы тарабынан басып алынып, андан кийин Россия империясынын курамына кирген,

Кара-Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөндөн тартып кыргыздар СССРдин курамында турду. 1991-жылдын 31-августунда гана көз карапанды эместикит алып, эгемендүү мамлекетти — Кыргыз Республикасын түзүштү.

Кыргыздар байыркы жана орто кылымдардагы өз турмушу, аскердик жортуулдары, көз карандысыздык үчүн күрөшү, көчмөн элдин турмуш-тиричилиги, каада-салты тууралуу баяндарды оозеки түрдө бабасынан атасына, атасынан баласына поэтикалык формада өткөрүп берип келишкен. 1995-жылы август айында миң жылдыгы белгиленген, кыргыз элинин дүйнөлүк маданиятка кошкон улуу салымы катары эсептелген «Манас» эпосу мына ушундайча калыптанган.

Антрапологиялык жактан кыргыздар монголоид расасынын түштүк сибирдик тибине кирет. кыргыз тили түрк тилдеринин түндүк-батыш же кыпчак тобуна кошулат.

1924-жылдын аягында Кыргыз автономиялуу облусунда 610 миң кыргыз жашаган, 1989-жылдын 12-январындагы эл каттоонун маалыматы боюнча 2 229 663 кыргыз (болжол менен СССРдеги кыргыздардын 89 пайызы) болгон, бул — республикада жашаган калктын жалпы санынын 52,4 пайызы. Кыргыздар менен биргэе республикада 80ден ашуун улуттун жана элдин өкүлү жашайт, анын ичинде 917 минден ашууну — орус, 550 мици — өзбек, 108 мици — украин, 101 минден ашууну — немис, 37 мици — казак, дагы 37 миндейи — дунган, дагы ошончосу — уйгур, 34 мици — тажик, 5,6 мици — еврей ж.б.

Кыргыздар КМШ өлкөлөрүндө, КЭРде, Афганстанда, Түркияда да бар. Кыргызстандын тарыхы — адамзат коомунун бүткүл дүйнөлүк тарыхынын курамдык бөлүгү. Анын тарыхын окуп үйрөнүүнүн мисалынан тарыхый процесстин жалпы мыйзамченемдүүлүктөрү даана байкалып турат.

Кыргызстандын тарыхы аталган аймакта адам коомунун калыптанышын жана өнүгүшүн табигый-объективдүү процесс катары иликтейт, коомдук турмуштун (экономиканын, социалдык мамилелердин, саясий түзүлүштүн, эл аралык байланыштын, маданияттын, идеологиянын ж.б.) бардык тарабынын өзара байланышын жана бири бири менен шартталғандыгын изилдейт. Ал изилдөө коомдук илимдер жагындағы топтолгон бүткүл илим-билимдердин жыйындысына таянып жүргүзүлөт.

Белгилүү болгондой, тарыхый көрүнүштөрдү талдоого таптык мамиле жасоо, илимий изилдөөлөрдүн «бирден-бир ишенимдүү жана туура» методологиялык негизи катарындағы марксисттик-лениндик окуу илимий плюрализмдин, тарыхый окуялар менен көрүнүштергө карата карама-каршы көз караштардын болушу мүмкүн экендигин толук түрдө этибарга алган эмес. Көпчүлүк тарыхый изилдөөлөрдүн бири-бирине эки там-

чы суудай окшош болгону коқусунан эмес: аларда инсандардын ысымдары, ай-жылдар, жер-суу аттары гана башка болбосо, мазмунунда дәэрлик айырма болгон эмес.

Кыргызстандын тарыхын изилдегенде ар түрлүү илимдердин маалыматтары көндири пайдаланылат. Изилдөөнүн так усулдарына таянган геология, палеонтология, палеоботаника жана палеозоология тарыхчыга географиялык чөйрөнүн мүнөзүн жана анын өзгөрүшүн аныктоого жана адамзаттын тарыхындагы эзелки доорлордун мөөнөттөрүн эсептеп, белгилөөгө мүмкүндүк берет.

Антрапология адамдын сырткы кебетеси, расалардын келип чыгышы жана алардын жер бетине жайгашуусу тууралуу маалыматтарды берет. Антрапологиянын ийгиликтери көрүстөндөрдү казуу учурунда табылган байыркы адамдардын баш сөөктөрү менен скелеттерин изилдөө аркылуу алгачкы адамдардын да, ошондой эле соңку мезгилдердеги эң көрүнүктүү тарыхый ишмерлердин да сырткы кебете-кешириин калыбына келтириүүгө мүмкүнчүлүк берди.

Тарых илиминин эң маанилүү негиздеринин бири — археология. Кыргызстанда совет бийлигинин жылдарында көндири жана пландуу археологиялык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Маселен, алгачкы аңчылар, малчы көчмөндөр жашаган турек жайлар, алардын эмгек куралдары, карапайым адамдардын мүрзөлөрү, ошону менен катар уруу башчыларынын зыйнаттап коюлган көрүстөндөрү, дыйкандардын чындалып курчалган конуш жайлары, байыркы сугат каналдары, чептер жана шаарчалар ачылды.

Археология тарых билиминин чек арасын көңгөйтүү менен мурда жазуусу болбогон кыргыздардын тарыхын кайрадан түзүүгө мүмкүндүк берет, материалдык маданияттын эстеликтринен башка эч кандай маалыматтар калбаган эзелки замандарды изилдеп үйрөнүүнү женилдетет. Археологиянын буюмзат түрүндө табылган материалдары этнографиянын маалыматтары менен салыштырылып, талдоого алынат. Байыркы замандардагы тарыхый өнүгүүнүн бир кылка болбогондугуна байланыштуу өткөн турмуштун белгилерин сактап калган элдердин турмушун сүрөттөп жазуу байыркы уруулардын чарбачылыгын да, ошондой эле үй-бүлө турмушун, каада-салтын да бир кыйла толугураак билүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Алыску өткөн замандардын элементтерин сактап келаткан фольклор менен элдик сүрөт өнөрү да элдин тарыхын изилдөөгө жардам берет.

Кыргыздардын тарыхый тағдыры тууралуу маанилүү маалыматтарды алардын тилине тиешелүү маалыматтардан да алууга болот. Кыргыз тилинин түрк тилдер түркүмүнө кириши, сөздүк байлыгы, анда башка тилдерден кирген сөздөр, же теске-рисинче, бул тилдин башка элдердин тилине тийгизген таасири сыйктуу бардык маселелер лингвисттер үчүн эле эмес, тарыхчылар үчүн да абдан маанилүү.

Кыргыздардын тарыхы кошуна жайгашкан чет өлкөлүк элдердин тарыхы менен байланышта каралып, Кыргызстандын элдеринин ролу бүткүл дүйнөлүк-тарыхый процесс аркылуу ачылып көрсөтүлөт.

**Курстун логикасы жөнүндө.** Сунуш кылышын жаткан окуу китеби — «Кыргызстандын тарыхы» курсун республиканын жогорку окуу жайларынын билим берүүнү гумандаштырууну, фундаменталдуу илимий билимдерге, дүйнөлүк жана ата мекендик маданияттын жетишкендиктерине ээ болууну, студент жаштарга өзүнүн коз карашын, руханий мудоосун жана баалуулуктарды өз бетинче эркин тандап алууну камсыз кыла турган гуманитардык жана социалдык-саясий дисциплиналарды окутуунун жаңы системага өтүшүнүн талаптарынын негизинде жазылган тунгуч тажрыйба.

«Кыргызстандын тарыхы» деген жаңы курсун киргизилиши жогорку окуу жайлар үчүн жаңы программаларга, окуу куралдарына жана окуу китечтерине болгон керектөөлөрдү пайда кылды. Алар азырынча жок. Мурда иш жүзүндө мындаи мұктаждык болгон да эмес эле, ал эми колдо бар академиялық басылмалар моралдык жактан эскирди. Чындыгында «Кыргызстандын тарыхы» курсу жогорку окуу жайларга СССР жоюолгандан кийин гана, Кыргыз Республикасы егемендүүлүктү алгандан тартып киргизилди. Бул окуу китебинин авторлору эскирген түшүнүктөрдүн жана совет доорунда калыптанган салттардын чегинен чыгууга аракет жасашты.

Бул окуу китеби кайсы бир даражада жаңычылдыгы менен айырмаланат, мында курсу баяндоонун структурасына жана логикасына традициялуу эмес, жаңыча мамиле жасалды; Кыргызстандын тарыхынын кошуна өлкөлөрдүн тарыхы жана дүйнөлүк тарых менен байланышы ачылып корсөтүлдү; Кыргызстандын социалдык-экономикалык, коомдук-саясий жана маданий өнүгүшүнүн негизги этаптары анын тышкы дүйнө менен болгон байланыштарын идеализациялоо менен да, жамандап, каралоо менен да сыйыштай турган, эскирген дөгмалардан да эркин болгон өздүк талдоо жүргүзүүнүн жана

өзүнө өзү сын көз менен кароонун негизинде жаңыча ачылып көрсөтүлдү.

Окуу китебинде улут тарыхынын буга чейин аз белгилүү болгон барактарын ачып берүүгө да тийиштүү орун арналды. Жазма даректердин, археологиялык ачылыштардын, архивдик материалдардын, чет өлкөлүк авторлордун чыгармаларынан алынган үзүндүлөрдүн, нумизматикалык табылгалардын эң жаңы маалыматтарынын негизинде кыргыздардын этногенезинин, Кыргыстандын эң байыркы мезгилдерден биздин күндорға чейинки тарыхы менен маданиятынын башкы маселелери карады.

Колдо болгон объективдүү фактыларга таянуу менен авторлор курсу ар кандай бурмaloолордон, унчукпай коюулардан, жөнөкөйлөштүрүүден жана субъективдүү түрдө түшүндүрүүлөрдөн арылтып, аны далилдүүлүктүн жана ишенимдүүлүктүн азыркы деңгээлине көтөрүүгө аракет жасашты.

Белгилүү болгондой, кайра куруу жылдарында бир катар шарт-жагдайлардан улам бардыгы болбосо да, көптөгөндер: журналисттер, драматургдар, кинорежиссерлор, телепортёrlор, ал тургай эстрада жылдыздары да — кыскасы профессионал тарыхчылардан башканын бардыгы «тарыхчы» болуп кетишин әле. Алар өткөндөгү «ак тантарды» толтурууга ушунчалык жан үрөп киришкендиктен, эл «ак тантарсыз» әле эмес, жалпы әле өткөн тарыхынан да ажырап кала жаздаган болучу. Мына ушу жагдайды эске алып, бул окуу китебинин авторлору бул «профессионал эмес тарыхчылардын» макалалары менен жарыяланган эмгектерине сын көз менен мамиле жасашты.

Окуу китебинде дискуссиялык проблемаларга көнири орун берилди. Жаңы сюжеттер сунуш кылышынды. Жаңы материалдардын базасында персоналийлер активдүү түрдө кошуулуп, чыгаан тарыхый инсандардын ишмердиктеринин жаңы кырлары ачылып берилди. Коммунисттик режимдин жылдарында чыныгы каармандар көп әле учурда көмүскөдө калып, же таптакыр унугулуп ташталган болучу. Азыр биз кыргыз тарыхынын Альмек датка, Курманжан датка, Шабдан, Ормон, Байтик, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов сыяктуу чыгаан инсандары тууралуу маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук, коммунисттик идеология үстөмдүк кылып турган жылдарда булардын ишмердиктери бүт бойdon же көбүнчө элге кас көрүнүш катары түшүндүрүлүп келген әле.

Кийинки жылдардагы коомдук түзүлүштө, көпчүлүктүн тарыхый аң-сезиминде болуп жаткан терең сапаттуу өзгөрүштөр окуу китебине жаңы, бир кыйла жогорку таланттарды койду. Мына ушул жагдайларды эсепке алып, авторлор жаңы фактылардын өзүн эле эмес, жаңы ойлор менен идеяларды, өткөндөгүнү кайра кайталап айтып берүүнү эле эмес, ой жүгүртүүнү, актанууну эмес, тарых менен азыркы замандын күрдөөлдүү, курч маселелерине берилген ынанымду жоопторду сунуш кылышат. Факты дегенибиз — тарыхый жалпылоолордун имараты курула турган ар кандай тарыхый изилдөөлөрдүн негизи жана пайдубалы. Авторлор бул жалпылоону окуп үйрөнүлүп жаткан мэзгилдин негизги ички карама-каршылыктарын ачып берүүгө баш ийдирип, ошонун негизинде анын мозаикалык эмес, бир бүтүн сүрөтүн берүүгө аракет жасашты. Келечекке көз чаптырып, бүгүнкү күн тууралуу ой жүгүртүү менен студенттер да, бардык башка жаштар сыйктуу эле, өткөндөгүлөргө улам көбүрөөк күнт коюу менен сереп салышууда. Ошондуктан бир беткей баа берүүдөн, бир беткей ой жүгүртүүдөн качып, авторлор өткөндү ишенимдүү жана далилдүү түшүндүрүүгө далалат кылышты.

Авторлор бул сунуш кылышын жаткан окуу китеби өткөндөгү тарыхты ал кандай болсо ошондой түрдө билүүгө кызмат кылат, студенттердин дүйнө көз карашын калыптандырууга, адеп-актык жактан жетилүүсүнө, кругозорун өөрчүтүүгө, алардын саясий маданиятын жана социалдык активдүүлүгүн жогорулатууга кайсы бир даражада роль ойной алат деген пикирди тутушат. Окуу китебинде баяндалган материалдар, өткөндөгүлөргө кайрылуу азыркы замандын жетишкендиктерин. Кыргызстан элдеринин кайра жаратуучу ишмердигин жана эрдигин толук дарајада баамдап-баалоого жардам берет деп үмүт кылабыз.

Окуу китеби Кыргызстан элдеринин бирдиктүүлүк, бейпилдик жана ынтымактуулук принциптерин, кыргыздардын өз тарыхынын айланасына топтолуп, биригүү идеясын пропагандалайт, бул болсо алардын урук-уруулук жана феодалдык мамилелердин идеалдарынан кол үзүп, интеллектуалдык жактан онүккөн улут катары дүйнөлүк цивилизацияга киришине мүмкүндүк бермекчи.

Окуу китебинде адам укугуна, анын жыргалчылыгына — демократиялык, укуктук Кыргызстан мамлекети жана анын ички, тышки саясаты умтулуп жаткан сереге биринчи жолу акцент жасалды.

Кыскасы, авторлор бул окуу китебинде кыргыздардын жана Кыргызстандын элинин жандуу, өзүнө гана таандык болгон,

улуттук-маданий социалдык-экономикалық, коомдук-саясий, руханий-адеп-актық портретин түзүүгө далалат кылышты.

Окуу китебинде, албетте, Кыргызстандын тарыхын окуп-үйрөнгөн ар бир адам өздөштүрүүгө тиши болгон билимдердин белгилүү бир жыйындысы баяндап отурат. Бирок мындағы дагы бир маанилүү нерсе билүү: тарыхты окуп үйрөнүү дегени-биз — акыл-эстүү ой жүгүртө билүү маданиятына ээ болуга, тарыхый терминдер менен түшүнүктөрдү эркин колдоно билүүгө, тиги же билүүгө, аларды негиз-деп, сынга ала билүүгө, анчалык маанилүү эместерден маанилүүлөрүн болуп алууга, өткөндөгүнүн, азыркынын жана келе-чектин ортосундағы байланыштарды ачык көрсөтүп, тарыхый процесстердин карама-каршы жактарын талдай билүүгө тарбиялоого мүмкүндүк берүүчү мектеп болуп саналат.

Окуу китеби, баарынан мурда, ата-бабалардын ишин татыктуу улантыш, өз эли, өз ата журту жөнүндөгү эскермелерди сарамжалдуулук менен сактай турган жаштарга багытталган; ал өз элинин тарыхый эскермелерин калыбына келтириүү үчүн иш жүргүзүп жаткан жаштар кыймылдарын активдештириүүдө да бир кыйла маанилүү роль ойноого тиши. Ал эми тарыхый эскермелеринен кол жууган адам өзүнүн атуулдук касиетин жоготуп, биреөнүн эркин кыңк этпей аткарган маңкуртка айла-нат, ал эми өз тамырынан, кылымдан иштелип чыккан мада-нияты менен жашоо-тиричилик түрүнүн мурастан мураска өтүп турушун камсыз кыла албай, андан ажырап калган эл асси-милляцияга тушугуп, бара бара ал этникалык картадан да биро-толо аты очуп, жоголуп кетет.

Курс ата мекендик тарыхты окута турган мугалимдерге, ошондой эле тарыхты терең билип, кыргыз элинин адат-салтын, айкөл сапаттарын урматтоого ынтызарланғандарга да арналат.

Авторлор конструктивдүү айтылган сын пикирлерди жана сунуштарды ыраазычылық менен кабыл алат.

## I б ө л ү к

# КЫРГЫЗСТАН ЭҢ БАЙЫРКЫ МЕЗГИЛДЕРДЕН ХІХ КЫЛЫМДЫН СОҢУНА ЧЕЙИН

## 1 - Б А П

### АЛГАЧКЫ ЖАМААТТЫҚ ТҮЗУЛУШ. УРУУЛУК БИРИКМЕЛЕР

#### § 1. Таш доору.

#### Алгачкы жамааттық түзүлүштүн калыптанышы

**Алгачкы (же төмөнкү) палеолит.** Азыркы Кыргызстандын аймагына калк адамзат тарыхынын эң байыркы мезгилинде эле — эрте палеолит доорунда, ашел мезгилинде<sup>1</sup> отурукташкан. Бул мезгил адамдын жана адамзат коомунун калыптанышы, алгачкы эмгек куралдарынын пайда болушу менен мунозделөт. Мында Төцир-Тоо менен ага коншулаш региондордун эң байыркы тургундары пайда болгон шарттарды жана адам пайда болоордун алдындағы үчүнчүлүк мезгилдин аяғында (неогенде) жана андан кийинки төртүнчүлүк мезгилде (антропогенде) бул аймактын геологиялык тарыхынын негизги белгилери кандай болгонун андап түшүнүү зарыл. Антропоген — адам пайда болуп, адамдын өзү жана анын материалдык маданияты өнүгүп-өсөөн мезгил.

Антрапоген мезгилиниң башы ченде Орто Азия менен Казакстандын аймагы климаты нымдуу жана жылуу, бай субтропикалык өсүмдүктөр өскөн, бизондор, кериктер, багыштар, бугулар, эликтер, жылкылар, төөлөр жайылган кеңири түздүктөр болгон. Төцир-Тоонун азыркы тоо массивдеринин ордунда

<sup>1</sup> Палеолит эрте (алгачкы), ортоңку жана соңку (же төмөнкү жана жогорку) деп бөлүнөт. Эрте палеолит өзүнө одувай жана ашел доорлорун камтыйт, ортоңку палеолит — бул мустең доору.

ийне жалбырактуу жана жалбырактуу токойлор кептаган бөкөө тоолор менен адырлар курчаган мейкин түздүктөр созулуп жатчу.

Ушул мезгилде Евразияда зор масштабда тоолордун жарапалуу процесси жүрүп жаткан болучу. Натыйжада Альпы, Кавказ, Памир, Гималай, Төцир-Тоо жана башка тоо кыркалары пайдал болгон. Бирок бул процесс бирде жайлап, бирде тездеп, кенири мейкиндиктүн ар кайсы аймактарында ар башка темпите жүргөн. Бул мезгилде климат да улам барган сайын суук тартып, жердин бетин муз каптай баштаган. Кыргызстандын аймагында да ушундай процесс жүргөн. Тоолор уламдан-улам бийиктөп, кенири мейкиндикти ээлей баштаган. Кар жатчу чектөр тоо бетинен улам ылдыйлап, мөңгүлөрдүн аянты кеңейгенден кеңее берип, өрөөндөр менен ойдуңдарга жетип, кийирчөрээк Ысык-Көл ойдуңунан башка Ички Төцир-Тоонун бүт аймагын муз басып калган.

Муз доорунун катаал климатынын таасири астында Төцир-Тоонун жаратылыши, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү олуттуу түрдө өзгөргөн. Жылуулукту сүйгөн жалбырактуу өсүмдүктөр жоголо баштаган. Түктүү пилдер, мамонттор, жүндүү кериктер сыйктуу айбанаттын жаңы түрлөрү пайдал болуп, булар Фергана ойдуңуна чейин тараган.

Кийин муз доорунун суук жана нымдуу климаты муз доорлорунун аралыгындагы кыйла жылуу климат менен алмашылган, бул мезгилге интенсивдүү тектоникалык процесстер мүнөздүү болгон. Тоолор бийиктөй да, кеңее да берген, ал эми түздүктөр менен ойдуңдар тарып, жарып аккан суулар кокту-колот, жылга-жыбытка айлантыкан көп сандаган адырлар пайдал болгон. Ысык-Көл да мына ушундай тектоникалык процесстердин натыйжасында жараплан. Мөңгү акырындан тартылып, анын ордуна капчыгай өрөөндөрүндө токой жана шалбаа өсүмдүктөрү өсө баштаган. Экинчи жолу сууктун түшүшү менен тоң, мөңгү муздар кайрадан өсөт. Бирок бу сапар муз анча көп кептабагандыктан биринчи муз доорундагыдай катуу өзгөрүүлөргө алыш келген эмес.

Кыргызстандын аймагында алгачкы адамдар ушул эбегей-сиз процесстер жүрүп турган тертүнчүлүк мезгилде пайдал болгон. Бул мезгилге таандык эстеликтер анча көп табыла элек. Биринчи табылгалардын арасында таш курал болгон, ал 1953-жылы Он-Арча суусунун жээгиндеги жардан А.П.Окладников тарабынан табылган. Курал колөмдүү, оор, бир учу сыңдырылып, миз чыгарылыптыр. Ушул эле жерден жарып алуу жолу менен одоно жасалган таш кескичтер, тырмоо түспөлдөнгөн

мажес курал да табылган. Таштан жасалған мындаи куралдар чопперлер деп аталат.

Дал эле ушунун өзүндөй таш куралдар Ош аймагындағы Кожо-Бакырган-Сай суусунун бассейнинде жана башка жерлерден табылған.

Тецир-Тоодогу алгачкы палеолитке таандық болгон маанилүү эстеликтердин бири — Ысык-Көлдүн батышындағы, Балыкчы шаарынан 3 км тұштүк тарапта жайгашкан Саламат-Булак комплекси. Бул комплекс Боз-Бармак, Ақ-Өлең, Саламат-Булак деген үч археологиялық эстеликтен турат. Бул жердеги төртүнчүлүк дооруна тиешелүү тектирчелерден миңге жакын байыркы курал-жарактар табылған. Булардын көбү — кара-күрөң түстөгү порфириттен алынған, қыска жана жазы түрдөгү жарылған таштар жана алардан жасалған куралдар. Алар ар түрдүү формада учурайт.

Саламат-Булактан мынчалық көп сандаган буюмдардын табылышы бул климаты жағымдуу аймакты байыркы адамдар узак мезгил бою мекендей турғанынан кабар берет. Бул жердеги алгачкы адамдар аңчылық қылып, азық-тулук териш жыйноодон тышкары, балык уулоо менен да кесиптенишсе керек.

Ошентип, археологдордун табылгаларына караганда, Кыргызстандын аймагында байыркы адамдар алгачкы палеолиттин биринчи жарымында пайда болгон. Сыягы ушул мезгилде биринчи муз доорунун муздары эрип, тоо ылдый оргуштап аккан көп сандаган суулар өзү менен кошо майда таштарды ағызып келген болуу керек. Бул сайларды бойлой жапайы айбанатка аңчылық қылып жана азық өсүмдүктөрүн жыйнап-териپ жан баккан алгачкы адамдардын чакан топтору байырлаган.

Ашел доорундагы адамдар айбанаттар дүйнөсүнөн биротоло болунүп чыгышкан. Бул адамдар синантроптор болгон. Алар тике туруп басып, колдору эмгеккө ылайыкташкан. Сырткы кебете-кешири жағынан өзүлөрүнөн мурдагы питекантроптордон алда канча айырмаланып турған. Отту жылышынан, жырткычтардан сактануу үчүн пайдаланышкандыгы да белгилиүү. Бирок алар отту жасалма жол менен тутандырганды али билишчү эмес. Отту пайдаланууну үйрөнүү адам баласы өзүнүн жашоо үчүн түбөлүктүү күрөшүндө өзүнө багынтып, өзүнө кызмат кылдырган табияттын алгачкы стихиясы болгон.

Сууктун түшүшү адамды табияттын катаал шарттарына ылайыкташууга аргасыз қылған. Үңқүрлерге баш пааналап, тиричилик қылып, аң терисинен кийим-кечек жасап алууга үйрөнө башташкан.

Ушундай шарттарда алгачкы адамдар жалғыз-жарымдан жашай алышмак эмес. Өсүмдүктөрдүн мемө-чөмөсү менен тамырын жыйноо менен эле жан сактабастан, майда жана ири жаңыбарларга аңчылык кылуу үчүн, ошондой эле душмандардан коргонуу үчүн да алар топ-топ болуп биригип жашай башташкан, б.а. биргелешип эмгек кылуу алгачкы адамдарды баш коштуруп, өз ара жамааттык байланыштардын түзүлүшүнө жардам берген. Мындай жамааттык бирикменин баштапкы этабы алгачкы адамдардын топтору болгон, алар акырындык менен өнүгүп отуруп, алгачкы жамааттык түзүлүш формасын алган.

**Ортоңку палеолит** — негизинен мустең доору катары белгилүү болгон өтө узак мезгилдүү тилке (мындан 100–40 миң жыл мурда). Байыркы адамдын бир кыйла жогорку баскычка өнүгүп-өсүшүнүн натыйжаласында бул мезгилде таш курал-жаркыларды жасоо технологиясында жана адамдын жашоо шартында олуттуу өзгөрүүлөр болот. Архантроптордун ордуна палеонтроптор (же неандерталдар) келет. Ушу кезде антропологиялык корутунду жасоо үчүн дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүнөн палеонтроптордун сөөгү жетишперлик санда табылды.

Палеонтроптун, өзүнөн мурункулар сыйктуу, маңдайы жантык, кашынын үстүндө күчтүү өнүккөн догоосу бар, төбөсү жапыз, жаак сөөгү жазы, тишилери чоң, ээк сөөгү кыска, бою чарчы (150–160 см), чымыр денелүү болгон. Мээсинин жетилиши жагынан неандерталь азыркы адамга жакын турган — мээсинин көлөмү 1200–1600 см<sup>3</sup> түзүп калган. Бирок мээсинин ички түзүлүшү негизинен өтө жөнөкөй болгон, аны мээниң маңдайкы бөлүгүнүн начар өнүккөнү далилдеп турат. Орто Азияда неандерталь бала көмүлгөн жер белгилүү. Аны Өзбекстандын түштүгүндөгү Тешик-Таш деген үңқүрдөн А.П.Окладников тапкан.

Бул мезгилде ташты иштетүүнүн бир кыйла прогрессивдүү техникасына өтө башташат. Курал-жаркылар жасалуучу таштар адегендө бир же эки бети тең тегиз болгондой кылышып жарылыш алынчу. Андан соң ошол жалпак таштарды узун-узун пластиналарга бөлүп туруп ар кандай курал-жарак жасашчы. Ташты иштетүүнүн бул жаңы жолу леваллуа техникасы деп аталган. Ошону менен бирге деге сымал учтуу, миздүү курч курал жана кыргыч кецири тарапланган. Учтуу курал ал кезде бычак катары жана узун же кыска саптуу найзаларга уч катары колдонулса керек. Кыргычтар аң терилирин иштетүү үчүн пайдаланылган. Ошондой эле таң буюмдарынын эскиче түрлөрү да урунуулуп, өөрчүтүлө берген.

Мустөр доорунда Кыргызстандын дээрлик бүт аймагына адамдар отурукташа башташкан. Үңкүрлөрдө жашоо менен катар алгачкы адамдар жер кепелерди, алачыктарды курушкан. Мындай бир нече алачык-кепелер турак жайларды түзгөн. Мустөр доорунун эстеликтери Кыргызстандын аймагынын көп жеринен табылган. Булардын ичинен абдан маанилүүлөрү түндүктөгү Тосор жана «Георгиевка Дөңсөөсү» деп аталган конуштар жана республиканын түштүгүндөгү Капчыгай таш жаруучу устакана.

Тосор конуш жайы Ысык-Көлдүн тескейинде Тосор суусунун оң жәэк тектиринде жайгашып, бир топ аянтты ээлейт. Казуу учурунда бул жерден 3 минден ашуун ар түрдүү таш буюмдары — нуклеустар, учтуу таштар, кыргычтар, таш куралдарынын сыйыктары, пластиналар табылган. Изилдөөчүлөрдүн божомолуна караганда, бул жерде эмгек куралдарын жасай турган устакана да болгон.

«Георгиевка (Курдай) дөңсөөсү» Чүй суусунун оң жээгинде, Бишкек шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан. Бул жерден да 4 минден ашуун кыргыч, кыргыч сымал куралдар, учтуу таш куралдар, нуклеус ж.б. таш буюмдар табылган.

Ош облусунун Капчыгай деген тоо өндүрүндөгү таш жаруучу устакана өзгөчө маанилүү. Бул байыркы адамдын эмгегинен жараган эң бай табылгалар — буюм калдыктары топтолгон жер. Мында курал-жабдык жасоо учун кремний иштетилип турган. Эмгек куралдары отө ар түрдүү келип, жогорку чеберчиликте иштетилгендиги менен айырмаланат. Капчыгайдын таштарынын сапаты мыкты болгондуктан, киши оңой менен жете алгыс жердеги кенири аянтта жайгашканына караганда ал жерге кенири аймактар учун ар түркүн жана отө бекем эмгек куралдарын даярдай турган «устакананын» ролу ыйгарылса керек.

Неандерталдардын негизги кесипчилиги аңчылык кылыш, есүмдүк азыктарын терип-жыйнап жан багуу болгон. Чоң топ болуп биригип алып, аңчылыкка чыгуу зарылдыгы адамдардын топторун баш коштуруп, өндүрүштүк жана кандаштык жактан байланышып турган жаңы, уруулук коомдун түзүлүшүнө негиз түзүп берген. Калыбы, мустөр жамаатында аял менен эркектердин ортосунда жана адамдардын жаш курактарына жараша эмгек табигый түрдө бөлүнүп калса керек. Дал ушу мезгилде идеологиялык түшүнүктөр калыптанып, магия да пайда болот. Муну Тешик-Ташка көмүлгөн баланын соогүнүн төгерегине тоо текенин мүйүзүнүн кошо көюшүү ырастай турат.

БИБЛИОТЕКА

Ошского государственного  
педагогического института

ИНВ № 759020

**Соңку палеолит** (мындан 40–12 миң жыл мурда). Азыркы көрүнүштөгү адамдын жаражалышы мына ушул доор менен байланыштуу жана ушундан тартып чыныгы адамдын тарыхы башталат. Мында неандерталь тибиндеги байыркы адамдардын ордуна «кроманьондук» (Франциядагы Кро-Маньон деген үңкүрдөн биринчи табылган сөөк калдыктары боюнча аталган) деп аталган адам келет. Кроманьондук типтеги адам адамдын тормоздук реакциясын жөнгө салып турган маңдай мээсчинин жакшы өөрчүшү менен айырмаланат. Бул адамдын маңдайы тик, башы сөлтү келип, ээги кадыресе чыгып турат. Ал бийик бойлуу (168–194 см), булчундуу болгон. Эæk сөөгүнүн өнүгүшү анын сүйлөө аппаратынын өркүндөшүнө байланыштуу болсо керек.

Соңку палеолит мезгилинде адам Жердин дээрлик бардык климаттык зоналарына жайгашат, расалар жана расалык топтор калыптана баштайт. Ошо кездеги адам коомунун материалдык жана руханий маданияты андан ары өнүгө берет. Мына ушулардын бардыгы коомдук мамилелердин прогрессивдүү өнүгүшү менен, адамзат жамааттарынын коомдук уюмунун биринчи өзгөчөлүү формасы катары уруулук жамааттын калыптануу процесси менен түздөн-түз байланыштуу. Уруулук жамаатта башкы роль аялга таандык болуп, адамдын теги жана туугандык байланыштары аял тарабы боюнча эсепке алынып турган. Жогорку палеолит доорундагы адамдардын идеологиялык түшүнүктөрүнде уруунун башчысы жана үйдүн көжойкеси катары аялзатынын культу пайда болгон. Ошентип, жогорку палеолит — коомдун социалдык уюмунун прогрессивдүү формасы катары материархаттын жана уруулук жамааттын гүлдөп турган мезгили десе болот.

Уруулук жамааттардын чарбасы колективдүү чарба болгон. Эмгек каражаттары жана тамак-аш кору бүт урууга таандык менчик болгон. Уруулук жамааттын мүчөлөрү уруу конушу болгон бир же бир нече тургун жайларда жашашкан. Жогорку палеолиттеги адамдын көз карашы кыйла өнүккөн. Аңчылык магиясынын культу көнүри жайылып, аны менен бирге алгачкы искуство жараган, ал үңкүрлөрдөгү өсүмдүк боёгу менен тартылган сүрөттөр, ошондой эле айбанаттар менен аялдардын скульптуралык жана оюп-кесилип жасалган фигуralары түрүнде болгон. Жалпысынан адамдын бүткүл маданияты кескин түрдө татаалдашат. Таш куралдарын жасоо техникасы да бир кыйла өркүндөгөн. Кыпчуур, кескич, чекелери жылмакай курч жабдык, аткыгыч, бычак, найза, дегеге ылайыкталган женил жана курч учтар сыйктуу иштин түрүнө жараша урунулчу

курал-жабдыктары пайда болгон. Таш менен катар эле сөөк жана мүйүздөр кецири колдонула баштаган, алардан шибеге, ийне, уч, гарпун, найза, ыргыткыч жасалган. Адам малдын терисинен кийим-кече тиккенди үйрөнгөн.

Бул мезгилде да мурдагыдай эле азық-түлүк табуунун негизги ығы аңчылык болгон. Кармоого ыңгайлуу болгон өңүттүү жерлерге айдап барып, же туш-тушунан курчап алыш кармоо жолу менен аңчылык кылуу кецири жайылган. Мындай аңчылык кылуу уруу жамааттарынын көпчүлүк адамдары катышканда гана мүмкүн болгон. Ошону менен бирге балык уулоо, өсүмдүк азыктарын терип-жыйноо да сакталып кала берген.

Жогорку палеолит мезгилиnde адамзат коому башынан откөргөн мындай маанилүү өзгөрүштөр Кыргызстан үчүн да мүнөздүү болгон. Бул мезгилдин ири эстелиги Исфара дарыясынын өрөөнүндөгү Кожо-Тоо конушу болуп эсептелет. Жогорку палеолитке таандык курал-жабдыктар, маселен, бизге белгилүү Капчыгай өндүрүнөн, Хайдаркен (Айдаркен), Кадамжай, Охна айылдарына жакын жердеги жана Кетмен-Төбөдөгү Ничке-Сай үңкүрлөрүнөн да табылган.

Жогорку палеолит эми **мезолит доору** — орто таш кылымы (б.з.ч. XII-VI мин жылдыктар) менен алмашылат. Бул мезгилде ландшафт, жаратылыш чойрөсү стабилдешип, азыркы шарттарга жакын болуп калган. Айбанаттар дүйнөсү да өзгөргөн. Палеолит мезгилиндеги ири айбанаттар тукум курут болуп, эми майда жандыктар менен канаттууларга аңчылык кыла башташкан. Топтошуп аңчылык кылуу менен бирге жекече аң уулоого да мүмкүн болуп калган эле.

Бул доор жаа менен жебенин ойлонуп табылышы жана микролиттердин — үч бурчтук, ромб, трапеция, сегмент түрүндөгү миниатюралык пластиналардын жаралышы сыйктуу эки чоң окуя менен белгилүү болгон. Жаа менен жебенин ойлонуп табылышы адамзат тарыхындагы чоң жетишкендик болуп, бул аңчылык ишин бир кыйла женилдеткен. Ал эми микролиттердин жаралышы эмгек куралдарынын түрүн көбйтүп, мурдагыдан бир кыйла кылдат жана так иштерди аткарғанга мүмкүнчүлүк ачкан. Нуулеустан бөлүнүп алынуучу миниатюралык пластиналар жебеге уч жасоо үчүн колдонулган, ошондой эле сөөккө же жыгачка ашталып, бычактын же ороктун милдетин аткарған.

Мезолит доорунун эстеликтери Кыргызстандын аймагында көбүрөөк тараалган. Маселен, мезолит доорундагы конуштар менен тургун жайлар Фергана өрөөнүнүн түздүктөрүнөн жана

тоо этектеринен көп табылган. Мындан эң маанилүүлөрү — Сох дарыясынын жогорку агымында жайгашкан I-V Обишир үңқурлөрүнүн тобу, Кара-Суу дарыясынын оң жээгинде, анын Нарын дарыясына куйган жеринен 0,5 км жогору жагындагы Таш-Көмүр үңқүрү (азыр суу сактагыч аймактын астында калган).


Тенир-Тоонун бийик тоолуу райондорун байырлаган мезолит доорундагы уруулар өзгөчө жамаатты түзгөн болуу керек, себеби, бул жерлерден таш курал-жабдыктардын өзгөчө бир мүнөздүү түрлөрү сакталып калган бир катар эстеликтер табылган.

**Неолит доору** (б.з.ч. VI-IV мин жылдыктар) өндүрүш күчтөрүнүн андан ары өнүгүшү, эмгек ишмердиктеринин жаңы формаларынын пайда болушу, адамдардын ортосундагы өз ара мамилелердин өркүндөшү менен мүнөздөлөт. Бул мезгилде ташты иштетүүнүн жылмалоо жана көзөө сыйктуу жаңы технологиялык ыкмалары табылыш, таш балта, кетмен, жаргылчак ж.б. шайман-жабдыктар, бириңчи жолу чоподон идиш-аяктар жасала баштайды.

Чарбада да олуттуу өзгөрүүлөр болуп өтөт. Аңчылык, балык уулоо, өсүмдүк азыктарын терип-жыйиноо менен катар эле өтө жөнөкөй дыйканчылык жана алгачкы мал чарбачылыгы пайда болот. Булар жаратылыштын даяр продуктуларын терип-жыйнап жан баккан чарбалардын ордуна келген өндүрүүчү чарбачынын жаңы типтери эле. Мал чарбасы аңчылык қылуудан, ал эми дыйканчылык болсо өсүмдүк азыктарын терип-жыйиноодон улам келип чыккан. Коомдук уюмдун формалары андан ары өнүгөт. Туугандык байланыштарына жана чарбасынын бир түрдүүлүгүнө жараша бириккен бир нече урук жамааттарынан турган уруулар же уруулук бирикмелер түзүлөт.

Неолит доорунун эстеликтери Кыргызстандын аймагындағы бир нече жерден табылганы менен, али жакшы изилдене элек. Неолит конуштарынан алынган материалдарга караганда бул жерде Түштүк-Батыш Тажикстандын гиссар маданиятына өтө жакын келген маданият тараптады. Мында ачык асман алдындағы убактылуу конуштардан тышкары үңқурлордө жайгашкан тургун жайлар да табылды. Адамдар жашаган ушундай жайлардын бири Нарын шаарына жакын жердеги Теке-Секирик үңқуррунон, дагы бири Сары-Жаз дарыясынын өрөөнүнөн табылган.

Сары-Жаз дарыясынын боюндағы Ак-Чункур үңқүрү өзгөчө кызыгууну туудурат. Үңқурдун төбөсүнө жана канталдарына кызыл бөёк менен тартылган сүрөттөр табылган. Тилекке каршы, табигый күчтөрдүн таасири менен сүрөттөрдүн көбү өчүп



Таш куралдары. Неолит. Алай.

калган. Эчки-теке, бука, жылан, урууларга башчылык кылган аялдардын, байыркы аңчы эркеектердин сөлөкөттөрү тартылган 14 гана сүрөт биздин күндөргө чейин келип жеткен. Булар Кыргызстандагы эң байыркы жана эң сейрек кездеше турган аска бетиндеги сүрөттөр. Ак-Чунқур үңқұру турған жай эмес, зыярат кылынчұ ыйык жай болсо керек деген пикир бар.

## § 2. Алгачкы жамааттык түзүлүштүн ыдырашы

Кыргызстандын аймагынан энеолитке же жез-таш кылымына таандык эстеликтер азырынча табыла элек. Бул доор Саймалуу-Таш чалкагындағы таштарга чегилген эң байыркы сүрөттөр менен гана белгилүү. Анда өгүздөр чегилген байыркы арабанын, битреуголь стилинде тартылған дагы башка бир катар сүрөттөр бар. Бул Саймалуу-Таштагы сүрөттөрдүн бир кыйла кызықтуу, реалдуу, ошол эле учурда табышмактуу тобу болуп саналат. Бул сүрөттөрдү тартып калтырган адамдардын турмуш-тиричилиги менен маданиятын мүнөздөгөн башка эстеликтер азырынча табыла элек.

Дал ушул мезгилиде, б.з.ч., III миң жылдыкта, адам таш, сөөк, чоподон башка металлды да пайдаланууну үйрөнгөн. А дегенде табигый чулу жеди, андан соң калай менен жездин эритиндиси — колону, кәэде сурманы, мышьякты же коргошуунду пайдаланған. Палеометаллдарды өндүрүш жолу менен алууну үйрөнүү адам коомунун өнүгүүсүн олуттуу түрдө тездеткен. Ошентип, таш жана сөөк шайман-жабдықтарынын ордуна кыйла катуу жана курч коло шайман-жабдықтар колдонулуп, эмгекти бир кыйла өндүрүмдүү кылган. Жүздөгөн миң жылдыктарга созулган таш доорунан кийин адамзаттын тарыхында жаңы доор — **коло доору** башталған (б.з.ч. II жана I миң жылдыктын башы ченде).

Неолит доорунда эле башталған ишмердиктин өндүрүп чыгаруучу түрлөрү андан ары өнүгүшкө ээ болот. Маселен, субтропиктердин кәэ бир аймактарында ирригациялык дыйканчылык өнүгүп, ошого ылайык цивилизация пайда болот. Евразиянын талаалары менен тоо этектеринде комплекстүү малчылык-дыйканчылык чарбачылығы түзүлөт. Энеолит жана коло доорлонда бул жерлерде айбанаттарды колго багып үйрөтүү улантылып, ал атайылан тукумдатуунун объективисине айланат. Жылкы менен төөнү колго багып үйрөтүү да ушул мезгилге таандык.

Мал чарбачылыгынын келип чыгышы коомдун өндүргүч күчтөрүнүн өнүгүшүндөгү жаңы этап болуу менен бирге башка уруулардын ичинен мал чарбачылыгы менен кесип кылган уруулардын бөлүнүп чыгышына алып келген. «Бул эмгектин алгачкы ири коомдук бөлүнүшү болду», — деп жазган Ф. Энгельс.

Бара-бара мал чарбачылыгынын ролу күч алып, ал тоолууталаалуу аймактардын калкынын чарбаларында башкы орунду ээлейт. Б.з.ч. II миң жылдыктын аягы — I миң жылдыктын башы ченде бул жерлерди байырлаган калктын көбү чарбачылыктын адистешкен, жаңыча формасына — көчмөн жана жарайм көчмөн мал чарбачылыгына өтөт.

Мына ушундан тартып чарбанын бул негизги эки түрүнүн — мал чарбачылыгы менен дыйкан чарбачылыгынын өнүгүшү коомдун турмушунда ири өзгөрүүлөрдү пайда кылган.

Биринчиден, өндүрүш күчтөрүндө болгон жаңы жогорулаш эркектер менен аялдардын ортосунда эмгектин бөлүнүш тартибин таптакыр өзгөрттү. Мал чарбачылыгы жана дыйканчылык көбүнчө эркектер аткаруучу жумушка айланат. Ушу кезде чоң коомдук мааниге ээ болуп калган металлургия өндүрүшү да эркектер гана иштөөчү өндүрүш болуп калган. Аялдардын эмгеги бара-бара үй чарбасы менен гана чектелип калат. Мына ушулардын бардыгы коомдо эркектердин ролунун күч алышына, андан соң матриархаттын патриархат менен алмашылышына алып келген.

Экинчиден, өндүрүп чыгаруучу чарбанын жана металлургия өндүрүшүнүн өнүгүшү ар түрдүү эмгек шаймандарын жана курал-жарактарды өндүрүүнү арттырып, өндүрүш күчтөрү олуттуу түрдө өнүккөн. Эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү турктуу түрдө ашык продукт алууну жана анын кошумча продуктуга айланышын камсыз кылган. Мындай продуктунун болушу анын айрым бир жамааттардын, а тургай айрым үй-бүлөлөрдүн пайдасына бөлүнүп калышына мүмкүндүк түзгөн. Ушундан улам айрым үй-бүлөлөр башкалардан обочолоно баштап, үй-бүлөлүк жеке менчик пайда болгон, уруулук жамааттын ичинде мүлкүтүк теңсиздик күч алып, акыры ал алгачкы жамааттык формациянын ыдырашына алып келген. Бул коомдун маданий жана чарбалык өнүгүшүнө олуттуу өзгөрүштөрдү пайда кылган татаал жана узакка созулган процесс болгон.

**Талаа тилкесиндеги коло доорунда мал чарбасы менен дыйканчылыкты кесип кылган уруулар.** Коло доорунда Кыргызстандын аймагын малчылык-дыйканчылык жана байыркы

дыйканчылык менен кесип кылган теги ар түрдүү уруулар байырлашкан.

Түндүк Кыргызстандын аймагында талаа тилкесинде коло доору тибиндеги маданият тараплан. Ал шарттуу түрдө андрон маданияты деп аталган. Андрон маданиятынын уруулары Сибирдин, Урал боюнун, Казакстандын талаа мейкиндиктерин жана Орто Азиянын түндүк бөлүгүн камтыган эбегейсиз зор территорияны ээлеп турган.

Булар негизинен мал чарбачылыгы менен жан багып, ал эми дыйканчылык менен аңчылык көмөкчү чарба болгон уруулар эле. Андрончулар мал жайып, дыйканчылык кылганга ылайыктуу суу боюнчагы шалбаалуу жайыктарга отурукташкан. Алар кой-эчки, жылкы багышып, жыл мезгилине жараша жер которуп, көчүп жүрүшкөн.

Түндүк Кыргызстандын коло доорунун эстеликтери конуштардын калдыктары, мүрзөлөр, колодон жасалган эмгек куралдары менен буюмдардын кенчтери түрүндө сакталып калган. Конуш-журттар жер төлө кейпиндеги турак жайлар болгон. Конуштардын жанында мал короолору жайгашкан. Мынданай конуштар Чүй жана Кетмен-Төбө өрөөндөрүнөн табылган.

Кыргызстандын малчылык менен кесиптенген урууларынын негизги эстеликтери болгон көрүстөндөр дәэрлик бардык жерден табылды. Андрон урууларынын Талас, Чүй, Кетмен-Төбө өрөөндөрүндөгү, Ысык-Көл ойдуунчагы, бийик тоолуу Нарын чөлкөмүндөгү көрүстөн комплекстери изилденген. Мүрзөлөр катар-катар жайгашкан таш коргондордон турат. Коргондору тегерек же тик бурчтуу формада болуп, аларга жанаша салынган кошумча коргондор бар. Сөөктөр көбүнчө аңга же кәзде сейрек учурларда калталдата таш каланган аңга коюлган. Сөөктүү өрттөп же өрттөбөй коюшкан. Сөөктүү өрттөп койгон мүрзөлөрдө өрттөлгөн сөөктөрдүн күлү табылган. Ошо кездеги адамдардын түшүнүгү боюнча от адамдарды жаман нерселерден тазалап, шайтан-шабырлардан коргогон. Калыбы, коло доорунда отко сыйынуу кенири тараалса керек. Сөөктүү өрттөбөй койгондо өлүктүү бүгүлгөн абалда жаткырышып, жанына тамак-аш салынган карапа менен чопо идиш-аяктарды, асем буюмдарын, эмгек шаймандарын жана жоо жарагын кошо көмүшкөн.

Коло доорунун эстеликтерин изилдөөдө андрон маданиятына таандык уруулардын үй тиричилик өнөрү да жакшы өөрчүгөнү байкалды. Булардын ичинен карапачылык маанилүү орунду ээлейт. А дегенде неолит доорунда пайда болгон карапа ондүрүшү коло доорунда бир кыйла өнүккөн. Бул доордо ошон-

дой эле өрмөкчүлүк, тери жана жыгач иштетүү, таш сомдоп-жылмалоо өнөрү да кенири тараплан.

Коло доорундагы уруулардын турмушунда мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен катар эле тоо-кен иши жана металл иштетүү маанилүү роль ойногон. Андрондуктар жез кенин, калайды, коргошунду, алтынды казып алып, металл эриткенди үйрөнүшкөн. Жез менен калайды кошуп эритишип, коло альшикан, андан өркүндөтүлгөн формадагы эмгек шаймандарын, жоо-жарактарды, тиричилик жана кооз асем буюмдарды жасапкан. Усталар металл эритүү, согуу, чеканкалоо, металл, жыгач, таш буюмдардын бетине оюп сүрөт түшүрүү (гравировка) сияктуу көптөгөн техникалык ыкмаларды билишкен.

Соңку жылдары андрон типтүү металлургия өндүрүшү менен металл иштетүүнү иликтегенде, өнүккөн коло доорунун маданиятынын ичинен Жети-Суу жергесине таандык вариант бөлүнүп көрсөтүлөт. Бул вариант жергиликтүү металл иштетүү интенсивдүү темпте жүргөнү, коло эмгек шаймандарынын, жоо-жарактардын, дагы башка буюмдардын өзгөчөлүү түрлөрү жасалганы менен мүнөздөлөт.

Жети-Суунун негизги металлургиялык өндүрүшүн Кыргызстандын аймагынан табылган коло буюм-тайымдардын кенчи даана мүнөздөп турат. Кенчте ар кандай эмгек шаймандары (уруп жаруучу балта, көзөөч, орок, кельт, бычак, кайырмак), жоо-жарактар (найза, шамшар, айбалта) ж.б. буюмдар бар. Археологиялык материалдар ар кайсы аймактарда, а тургай эң алысды аймактарда жашаган калктардын ортосунда да кенири байланыштар болуп келгенин көрсөтүп турат.

**Чуст маданиятынын түшүндагы байыркы дыйканчылык менен кесиптенген уруулар.** Түштүк Кыргызстандын түздүктөрү менен too этектерин байыркы дыйканчылык менен кесип кылган чуст маданиятына таандык уруулар ээлешкен. Too этектериндеги жашаган чакан жамааттык топтор түзөндөрдү жарып аккан сайлардагы сууларды буруп, өз муктажыктарына пайдаланууга мүмкүнчүлүгү болгондустан бул жерлерде отурукташкан дыйканчылыктын жаралышына жана өнүгүшүнө ыңгайлуу шарт түзгөн. Чуст маданиятына таандык уруулар отурукташкан тургун жайлар Оштун, Кара-Суу, Өзгөн, Ноокат райондорунун ар кайсы жерлеринен ачылды. Булардын ичинен баарынан чондору жана мүнөздүүлөрү — Чуст, Даалверзин, Ош, Чымбай ж.б. тургун жайлар.

Бул мезгилде адамдар турак жайларын суу бойлорундагы тектирилерде, суу өндүрлөрүндө, ошондой эле тоонун жайык

беттеринде курушкан. Турак үйлөр чопо дубалдар менен курчалган. Айрыкча Сулайман тоосунун эңкейишинде жайгашкан Ош тургун жайы өзгөчө кызыктуу. Алар тоону курчай салынып, тектирчелерге жайгаштырылган. Жер төлө түрүндөгү турак үйлөр казылган чарбалык чүнсүрлардын өлчөмү жана саны менен айырмаланат. Бири-бирине байланыштырылып курулган бир нече жер төлө, балким, жалпы жамааттык үй катары кызмат кылса керек. Чуст маданиятынын тушунда бир кыйла татаал архитектуралык формалар пайда болгон. Маселен, Даиверзин-дөбөдөгү чептин жана сыйынуу жайынын ачылышы Фергана оазисинде байыркы дыйканчылык менен кесиптенген жамааттардын жогорку деңгээлде өнүккөнүнөн жана алардын маданияты Байыркы Чыгыштын алгачкы цивилизациясынын жетишкендиктерине жакын экендиги жөнүндө кабар берип турат.

Чуст маданиятына таандык уруулардын негизги кесиби дыйканчылык болгон. Алар көбүнчө буудай, арпа, таруу эгишкен. Буурчак жана мөмө-жемиш өсүмдүктөрү да белгилүү болгон.


Чарбасында мал өстүрүү маанилүү роль ойногон. Сугат жерлердеги дыйканчылык мал чарбачылыгы менен ажырагыс байланышта жүргүзүлгөн. Багылган малдын курамында майда жандыктар (кой) басымдуулук кылган.

Ар түрдүү археологиялык материалдар ар түрдүү өндүрүштөрдүн жана кол өнөрчүлүктүн өнүккөндүгүн ырастан турат. Чуст урууларынын чарбачылыгында карапа өндүрүшү өзгөчө орун эзлеген. Жергилиттүү металургия өндүрүшү да бир кыйла өнүккөн. Буга колодон жасалган эмгек шаймандарынын түрлөрү (орок, көзөөч, бычак), жоо-жарактар (жаа менен найзалардын учтары), ат жабдыктары (үч оюктуу суулуктар, ооздуктар), кооз асем буюмдар, күзгү, сөйкөлөр, шуру-мончоктор, ар кандай нерселерди колодон куюп жасоо үчүн таш калыптар күбө.

Сөөктөн жасалган чөлмөктөр, жипти тартып туруш үчүн керектелүүчү атайын салмоор таштар жана кездеме кергичтер тиричиликтө токуу өндүрүшү маанилүү орунду эзлегендигин билдирип турат.

Байыркы дыйкандар чебер куруучулар да болушкан. Үйлөрдү жана коргонуу дубалдарын куруу үчүн алар кыштарды, пахса блокторун жана чопо колектерди колдонушкан.

Чуст конуштары үчүн турак жайдын үч түрү мүнөздүү: жер толөлөр, там үйлөр жана алачык тибиндеги жеңил жыгач үйлөр. Даиверзин жана Чуст сыйактуу ири конуштар пахсадан жана чийки кирпичтен тургузулган коргонуучу бекем дубалдар



Шамшы кенчи. Коло. Кочкор ереенү.  
Б.з.ч. II миң жылдык.

менен курчалып қоюлган. Бул конуштар отурукташкан дый-канчылыктын жогору өнүккөнүнөн, коомдун мүлк жагынан жиктелип қалғанынан, дыйканчылык жана мал багуу менен кесиптенген уруулардын ортосунда куралдуу қагылыштар күчөп қалғанынан кабар берип турат.

**Маданияты.** Коло доорунда материалдык маданияттын жетишкендиктери менен катар эле маданияттын руханий формалары да өнүгүшкө ээ болгон. Булардын ичинен кыйла маанилүүсү аска бетине түшүрүлгөн сүрөттөр. Бул кезде үңқурлор байыркы «живописчилердин» сүрөтү менен кооздолбой, сүрөттөр өзүнчө чоң таштарда (валундарда) же асканын жазы беттерине чегилип түшүрүлгөн, мындай сүрөттөр дээрлик бардык жерге тараган.

Аска бетиндеги искуствоонун эң маанилүү жана белгилүү эстелиги — Саймалуу-Таш чалкагындағы петроглифтер комплекси. Ал Фергана кырка тоосунун Көгарт ашуусуна жакын жерде, деңиз деңгээлинен 3000 м бийиктиктө жайгашкан. Мында жүз миндеген таштын бетине ар кандай сүрөттөр чегилген, булардын эң байыркылары б.з.ч. III жана II мин жылдыктарга таандык.

Саймалуу-Таш — Тәцир-Тоо менен Фергана өрөөндөрүндө жашаган калктын энеолит менен коло доорунан тартып орто кылымдарга чейинки жашоо-тиричилиги жөнүндө эбегейсиз коп маалыматтарды камтыган чоң бир сыйынт жайы жана эң бир баалуу даректерди бере турган булак. Мында бул жерди узак мезгил байырлап, көркөм чыгармачылыктын бийик деңгээлин көрсөтө алган байыркы калктын көркөм сүрөт өнөрүнүн бир нече доорлор бою түзүлүп, катмарланып, куралыш келген комплекси жатат.

Коло доорунда жайык талааларды байырлап, дыйканчылык менен кесип кылган уруулардын көркөм чыгармачылыгынын өнүгүшүн аска-таш бетиндеги сүрөттөрү эле эмес, жасалга-колдонмо өнөрү да ырастап турат.

Буга карапа өндүрүшү айкын мисал боло алат. Карапа идиш-аяктар тиги же бу уруу топторунун ар кандай маданий салттарына жараша бири-биринен айырмалуу оймо-чиймелер менен кооздолгон. Маселен, Андрон тобуна кирген малчы-дыйкан урууларынын карапа идиш-аягы ар кандай оюп кесилген оймо-чиймелер менен кооздолсо, чуст маданиятына таандык уруулардыкында сүрөттөр ачык кызыл түстүн үстүнө кара боёк менен тартылган. Ар кандай оюм-чийим жана сүрөт салынган чопо идиш-аяктар — коло доорунда жашап өткөн уруулардын

жогору өнүккөн эстетикалык табитинин жана көркөм чыгармачылыгынын натыйжасы.

Металлургия ондүрүшүнүн буюмдары да мындан кем калышпайт. Маселен, алардын жоокерлик канжарлары татынакай формада куюп жасалган, сабы айбанаттардын фигуранлары менен кооздолгон. Балта, кескич, бычак сыйктуу эмгек шаймандары да чеберчилик менен жасалган. Шакек, билерик, чакан каңылтыр, сойкө, мончок өндөнгөн зергерчиликтин асем буюмдары көп учурда алтын жалатылып, жөнөкөй оймо-чиймелер түшүрүп, эч кынтыксыз жасалганы менен өзүнө тартып турат.

Металлургиянын ачылыши, коло буюмдардын көп түрдүү чыгарыла башташы менен Кыргызстандын байыркы маданиятынын ролу жана мааниси жогорулайт. Булардын көпчүлүгү Орто Азия, Казакстан, Түштүк Сибирь жана андан да алыскы аймактардын көркөм-маданий байланыштарын, өз ара аракеттерин жана маданий салттарынын синтезин даана көрсөтүп турат.

Коло доорунда жашап өткөн уруулардын идеологиялык түшүнүктөрү менен диний ишенимдери ата-бабанын арбагына сыйынуу жана бу дүйнөдөгү өмүр тиги дүйнөдө да уланат деп ишенгендикитери менен байланышкан. Ошондуктан өлгөн адамдын тиги дүйнөдөгү жашоо-турмушу жөнүндө кам көрүшүп, сөөктуү койгондо аны менен кошо тамак-аш салынган идиштерди, жоо-жарактарды, эмгек шаймандарын, кийим кечелери менен асем буюмдарын кошо көмүшкөн, көрдүн ичи турак үйдүн элесин берип турган.

Коло доорундагы урууларда мал чарбачылыгына, дыйканчылыкка, аңчылыкка байланыштуу да сыйынуу үрп-адаттары болгон. Аны аска-таш бетиндеги сүрөттөр ырастап турат. Алар Күнгө сыйынышкан, отто тазалоочу касиет бар деп ишенишкен. Күнгө төцир катары сыйынуунун символдорун аска-таш бетиндеги сүрөттөрдөн, карапа идиш-аяктардагы оймо-чиймелдерден көрүүгө болот. Өлүктүү өрттөө жөрөлгөлөрүнөн отко сыйынуу ырым-жырымы айкын көрүнүп турат. Бул мезгилде ар кайсы төцирлерге, периштөрдө, майдын, жаратыльштын ээлериине арнаап курмандык чалуу ырым-жырымдары келип чыгат.

Коло доорунда Орто Азияда материалдык маданиятта, чарбада, коомдук мамилелерде эле олуттуу өзгөрүүлөр болбостон, Борбордук Азиянын бир катар өлкөлөрүнүн жана элдеринин кийинки өнүгүш тарыхы учун чоң мааниси бар этникалык процесстерге да негизги роль инди-иран жана инди-европа урууларына таандык.

Андрон жана ага окшош башка маданияттардын ээлери арийлер же инди-ирандыстар деп саналат. Булардын бир бөлүгү бул жерди б.з.ч. I миң жылдыктын башынан тартып алгачкы орто кылымдарга чейин байырлаган негизги калкстардын: сактардын, согдуулуктардын, бактриялыктардын, парфиялыктардын, хорезмдиктердин жана башкалардын ата-бабалары болгон.

### **§ 3. Алгачкы темир доорундагы уруу бирикмелери жана таптык коомдун кальштанышы**

Б.з.ч. I миң жылдыктын башында Кыргызстандын аймагында темирдин ачылышы менен жаңы доор башталат. Темир өндүрүп алуунун технологиясын өздөштүрүү өндүргүч күчтөрдүн андан ары өнүгүшүнүн ылдамдашына, жалпы эле коомдун прогрессине түрткү болгон.

Темир металургиясынын өнүгүшү менен бирге, көп эмгекти, тажкыйбаны жана жөндөмдүлүктү талап кыла турган башка кол өнөрчүлүктөрү да татаалдашат. Бул эмгектин экинчи ири коомдук болунушун — кол өнөрчүлүктүн дыйканчылыктан бөлүнүп чыгышына алып келген.

Темир доорунун башталышы менен эле бир убакта коло доорунун уруулары чарба жүргүзүүнүн малчылык-дыйканчылык формасынан көчмөн жана жарым көчмөн мал чарбачылыгына өтө башташкан. Бул процесс эбегейсиз зор мааниге ээ болуп, калктын маданий жана чарбалык турмушунун бардык тарабына таасирип тийгизген.

Ушуга жараша турмуш-тиричиликтин түрү да өзгөргөн. Турмуш-тиричилик мурдагыдан жанданып, ар бир уруунун ичиндеги жана уруулар ортосундагы өз ара байланыштардын мүмкүнчүлүктөрү көңейген. Көчмөндөрдүн коншу уруулар жана элдер менен соода, маданий байланыштары түзүлө баштаган.

Бул алгачкы көчмөндөрдүн өзүнчө бир күжүрмөн доору болгон. Жайыт жана айдоого жарактуу жер үчүн тынымыз күрөшүүнүн натыйжаласында көчмөндөр коомунун жашоо шарты жоокерчилик абалга өтө баштайт. Кол салуу жана коргонуу максатында бириккен чоң уруу бирикмелери пайда болот. Мына ушулардын баары, чоң этникалык топтордун жер которуусуна, миграцияга алып келет. Күчтүү уруу бирикмелери алгачкы саясий бирикмелерди түзөт.

Алгачкы жамааттык түзүлүштүн ыдыроо процесси аяктап, алгачкы таптык коомго өтүү процесси башталат.

Алгачкы темир доору ошол кездеги уруулар менен элдердин тарыхын баяндаган алгачкы жазма даректердин жазыла башташи менен да белгилүү. Ошондуктан б.з.ч. I миң жылдык бүткүл Евразиянын, анын ичинде Орто Азиянын тоолуу-талаалуу мейкиндигинин турмушунда тарыхый мезгилдин башталышы катарында эсептелет.

**Сактар.** Орто Азиянын көчмөн калкы тууралуу биринчи маалыматтар байыркы фарси клинопистик тексттеринде камтылган. Алар Персополго жакынкы жердеги Накш-и Рүстөм күмбөзүнүн рельефине. Бехистун аскасына чегилип жазылган. Бул даректер азиялык көчмөндөр «сактар» деген жалпы термин менен аталғанынан маалымат берет. Булардын ичинен Ахеменийлерге баш ийген бир нече уруу бирикмелери болунуп көрсөтүлөт: деңиздин (дарыянын) ары жагындагы сактар, хаомоварга сактары, тиграхауда сактары (шуштутгүй тебетейчендер). «Согдунун ар жагындагы» сактар. Мында дах уруулары да эскерилет.

Грек-рим авторлорунун (Геродот, Ксенофонт, Ктесий, Арриан, Плиний Улуусу, Птолемей, Страбон ж.б.) чыгармаларында да Орто Азияда жашаган көчмөн урууларга тиешелүү маалыматтар бар. Алар сактарды көбүнчө «скифтер», кээде тактап «азиялык скифтер» деп аташкан. Бирок бу булактарда ахеменийлердин клинопистеринде учурбаган массагеттөр, савроматтар (сарматтар), аргипейлер, аrimасптар, ассийлер, пасиандар, сакараулдар (сакарауктар) ж.б. атальштар бар. Фарсы жана антик булактарында бул уруулар жашаган кецири аймакта тигил же бул уруунун байыр алган белгилүү бир жерин атап көрсөткөн бирдиктүү пикир жок. Маселен, айрым изилдөөчүлөр Төцир-Тоо менен Жети-Суу аймагына хаомavarга-сактарын (же грек авторлору боюнча — амюргий сактары; амюргийлик сактардын курамына «Согдунун ары жагындагы» сактар да кирсе керек) жайгаштырышат. Дагы бир башка изилдөөчүлөр бур жерди тиграхауда-сактары (грек даректери боюнча булар массагеттер деп аталац) мекендеген деп эсептешет. Бир кыйла кийинчөрээктеги кытай жылнаамаларында усундар тарабынан куулуп жиберилген жети-суулук сактар эскерилгенде, алар «сэ», «сак» деп аталац. Усундар Жети-Суу менен Төцир-Тоодо сак-каада-салгтарын түздөн-түз улантуучулар болгон.

Сактар жоокер эл болгон, б.з.ч. I миң жылдыкта Борбордук Азиянын саясий окуяларында активдүү роль ойногон. Алар б.з.ч. VI кылымда эле жоокер сак урууларын багынтып алып, өз тарабына тартууга умтуулган персиялык падышалардын жортуулдарынын мизин ийгиликтүү майтарып турушкан.

Дарий I экинчи жортуулунда гана Төцир-тоолук сактарды эмес, бир кыйла отурукташкан яксарттык сактардын кээ бир урууларын багынгаткан. Сактар өз көз караптысыздыгын тайманбастан коргошкон. Даректерде сактардын душмандар менен салгылашкан эпизоддору, кээде бүтүндөй аскер кошуунуна башчылык кылган жоокер аялдардын эрдиги тууралуу баяндар сакталып калган. Грек тарыхчысы Полиен өзүнө өзү бычак сайып жараланып, перстерге «качып барып», өзүнүн уруулаштарынан кегимди алам демиш болуп, айлакерлик менен перси аскерлерин ээрчитип жүрүп отуруп, аларды чөлгө буюктурup, кыргынга учураткан Ширак деген койчунун эрдиги тууралуу аңгеме жазып калтырган.

Көчмөн сак уруулары оной күч болгон эмес, аларды Искендер Зулкарнайн да багындыра албай койгон. Б.з.ч. IV кылымдын экинчи жарымында Искендер Зулкарнайн аскери байыркы Персиянын ээлигин каратып алып, Орто Азияга басып кирет. Бирок бул жерден баскынчылар каттуу каршылыкка кабылып, узакка созулган салгылаштан кийин гана Орто Азиянын айрым отурукташкан калктарын, негизинен согдуулуктарды багынта алышкан. Бирок багынтылган элдер баскынчыларга карши күрөштү токтотпостон, уланта беришкен. Мында баскынчыларга карши Спитамен башында турган чоң көтөрүлүш чыкканы тарыхта белгилүү, көтөрүлүшчүлөр гректик-македондук аскерлердин шайын бир кыйла оодарып таштаган. Ал эми Яксарттын (Сыр-Дарыянын) аркы өйүзүндө турган сак уруулары көз караптысыздыгын сактап кала алышкан.

Сактардын көчмөндүү турмуш тиричилиги жана коомдун жоокерчилик тартигте уюшулганы алардын турмушу менен идеологиясынын бардык тарабына өз изин калтырган. Алгачкы көчмөндөрдүн маданияты же скиф-сак маданияты б.з.ч. VIII кылымдан тартып эле калыптанган түрдө жашап келген. Бул кезде Евразиянын зор мейкин талааларында мал чарбачылыгы менен кесиптенген уруулардын бирдиктүү маданиятынын калыптануу процесси жүргөн, бул процесс Төцир-Тоо менен Жети-Сууну да камтыган. Ошондой болсо да алгачкы сак уруулашынын маданияты ( б.з.ч. VIII-VI кк.) аз изилдөнген. Бул этап негизинен кокусунан табылган коло буюмдар аркылуу гана белгилүү. Алар негизинен — ат жабдыктар: үзөнгү сымал оодук, ар түрдүү басмайыл таралгалары, ат жабдыктары чегеленчү алгачкы формадагы каңылтырлар ж.б.

Эстеликтердин көпчүлүгү б.з.ч. V-III (II) кылымдардагы сак урууларынын маданиятын мүнөздөп турат.


Сактардын көрүстөндөрү Кыргызстандын бардык эле аймалынан учурдай. Мындай көрүстөндөр 15–20 дан же андан арбыныраак саңда топ-топ болуп жайгашкан.

Көрүстөндөрдүн дөбөсүнүн астында батыш-чыгыш багыты боюнча созулган тик бурчтуу же сүйрү түрдөгү казанак жайгашкан. Мындай казанактар көбүнчө устундар же коломдүү таш плиталар менен жабылган. Жанына адат боюнча тамак-апи салынган карапа идиш-аяктар, тиричилик жана асем буюмдары, кәэде жоо жарак коюлган. Ар бир мүрзөдө эки-үчтөн, кәэде беш-сегизден идиш-аяк болгон.

Кийинки жылдары Ички Төцир-Тоо аймагынан «падышалык» типтеги отө өзгөчөлүү жана татаал конструкциядагы корустөн коргондору табылды. Мындай корустөндөрдүн дөбөсү таштан кыналып калканч түрүндө көтөрүлген, пайдубалы чарчы же тик бурчтуу келет. Дөбөнүн тегереги бир же эки катар таш коргон менен курчалган. Андан бир аз аралыктан соң мүрзөлөр чоң таштардан тургузулган дубал жана татаал ритуалдык конструкциялар менен айланта курчалган. Бул отө таасирдүү жана кызыктуу комплекстер Төцир-Тоону байырлаган көчмөндөрдүн бейит эстеликтеринин татаал архитектуралык өзгөчөлүктөрү жөнүндө эбегейсиз чоң күмбөздөрдү курганды так эсептерге таянганынан кабар берип турат. Мындай жакшы сакталып калган көрүстөн комплекстеринин бири Нарын районунун тоолорундагы Жапырык деген жерден табылган. Бу сияктуу комплекстер төцир-тоолук алгачкы көчмөндөрдүн сооктуу койгондо өзгөчөлүү татаал ырым-жырымдарды колдонгонунан, алардын коому социалдык жактан кескин түрдө жиктелип калганынан кабар берет.

Төцир-Тоонун алгачкы көчмөндөрү сооктуу кандай ырым-жырымдар менен койгондуу жөнүндө маалымат берген жаңы табылгалар Нарын районундагы Ак-Кудук айылынын аймагында Кеден деген корустонду изилдегенде алынган. Кыйла жерди ээлеп жаткан көрүстөндүн орто жеринде падышалык типтеги сегиз чоң көрүстөн коргон бар. Ал коргондорун доболоруу эки же үч катар кылып жабылган. Доболордүн астында соок коюлган терек казылган камера (көтөрмө) бар, жетисегиз устун жаткызылып, бурчтары тике коюлган тирөөчтөр менен ашталып, тик бурч же чарчы түрдө курулган. Көтөрмөнүн үстү жыгач менен жабылыш, анын үстүнө таш кыналып, адан топурак тогулган. Көтөрмөлөр бир топ эле көлөмдүү.

Бул күмбөздөр байыркы замандарда эле таланыш-тонолуп кетсе да, андагы калган материалдар мындагы ири күмбөздөрдө



Сак доорунун жоо-жарактары.

шексиз түрдө уруу же тайпа башчылары көмүлгөнүн, өлүктү көмүүнүн ырым-жырымдары, көмүлгөндөрдүн баалуу кийим-кечеги, жанындағы аспаптары Казакстандагы белгилүү Бесшатыр, Эшик, Алтайдагы Пазырык мүрзөлөрүнөн табылгандарга оқшош экендигин далилдеп турат.

Мына ушул жогоруда келтирилген мисалдар Кыргызстандагы сактар өздөрүнө гана мүнөздүү болгон ажайып маданиятка ээ болгонун ырастайт. Бирок бул маданият сактар мекендерген бүткүл аймактарда бирдей болуп көрүнгөнү менен, бир типте болгон эмес. Бул ар түрдүү аймактагы мүрзөлөрдүн казылышынан, сөөк коюу каадасынан, материалдык маданиятынан корүнөт. Бул айырмачылыктар бир катар себептер менен шартталган. Мында географиялык, социалдык-экономикалык жана тарыхый факторлор, ошондой эле ар бир аймакта жашаган калктын маданий-экономикалык байланыштарынын бағыты өзгөчө мааниге ээ болгон.

Кетмен-Тебе ороөнүн мекендерген сак урууларынын маданияты, Кыргызстандын аймагындағы ошол кездеги маданий эстеликтер тургай, жалпы эле Орто жана Борбордук Азиянын ушуга оқшогон эстеликтеринен олуттуу түрдө айырмаланып турат. Ушундан улам бул жердин маданиятына өзгөчөлүү орун берилип, (бир кыйла ири жана көрүнүктүү эстелик болгон Жал-Арык II көрүстөнүн атальшы боюнча) ал Жал-Арык маданияты деп аталган.

Кетмен-Төбөдөгү сактардын маданияты чопо идиш-аягы, алардын ар кандай формада болгону (мискей, чойчөк, кумура ж.б.) жасалгаланышы (сырдалган, кара түстө жалтыратылган, геометриялык жана башка оймо-чийме түшүрүлгөн) менен абдан айырмаланып турат. Ал идиш-аяктар кол менен чапталып, же карапа чыгырыгында жасалган. Формасы мындай ар түрдүү жана бай болгон карапа идиштер башка комплекстердин эч бириnen учуррабайт. Ошондой эле Кетмен-Төбөдөгү алгачкы көчмөндөрдүн сөөк коюу каадасы узак мезгилдерге чейин өзгөрүлбөй келген.

Кетмен-Төбөнүн алгачкы көчмөндөрүнүн чарбасы да башка аймактарды байырлаган калктын чарбасынан бир топ айырмалуу болушу мүмкүн. Бул жер тоолуу да, ороөндүү да болгонуна байланыштуу калк бир беткей көчмөн тиричилик менен чектелбegen отурукташуу менен айкалышкан жарым көчмөндүү мал чарбачылык менен да кесиптенишкен. Бул жердин Фергана ороөнүнүкүнө оқшош жагымдуу климаттык шарты коло доорунаң бери эле келаткан дыйканчылык менен кесиптенүүгө да

мүмкүнчүлүк түзгөн. Кетмен-Төбө сактарынын дыйканчылык жақшы бөрчүгөн Фергана орөөнү менен да тыгыз байланыштары болгону шексиз: ал жақтан станокто жасалган идиш-аяктар, дыйканчылык азық-тұлуктөрү алынып келинип турған. Мына ушулардың баары жалпысынан Кетмен-Төбө сактарынын ездоруно мұназдуу маданиятына өзгөчө тен берген.

Тецир-Тоо сактарынын маданияты мүрзө коргондорунан тышкары коқусунан табылған өзгөчөлүү коло буюмдар — жоо жарак, ат жабдықтары, казан, ошондой эле бир нече предметтен турған існечтер менен да белгилүү. Мындаи буюмдар Қыргызстандын дәэрлик бардық аймактарынан табылған. Бирок, бул сияктуу табылгаларга Ысық-Көл аймагы отө бай. Ал табылгалар негизинен сак маданиятын даана мұназдөгөн буюмдардан турат, алар: чоң коло қазандар, татынақай чырактар, курмандық такталары ж.б. Бул буюмдар чебер иштелип, кобүнчө ар кандай айбанаттардын солокоттору, жырткычтар менен кармашууларды чагылдырган бүтүндөй бир суроттөр тартылып кооздолгон. Мындағы қоңтөгөн коло буюмдар, айрықча чоң коло қазандар, арбактарга курмандық чалып, аларды әскерүү ырым-жырымдары аткарыла турған комплекстер — бул мезгилде металлургия өндүрүшүнүн алда канча өөрчүндүгүнүн натыйякасы болған, бул иште өзгөчө роль Ысық-Көл өндүрүшүнө таандык.

**Сактардын чарбачылығы, тиричилиги жана диний ишенимдері.** Сактардын чарбачылығынын негизги тармагын мал чарбачылығы түзгөн. Жылкы, кой, бодо мал өстүрүшкон. Мал алгачки кочмөндөрдүн ондурүш каражаты да, эмгек куралы да, эмгек продуктусу да, негизги байлығы да болғон. Ошондуктан кочмөндөрдүн башкы милдети малды жана жайыттарды сактап, кобейтүүдө турған. Қыргызстандын аймагы тоолуу-өрөөндүү келгендигине байланыштуу ороондордогу қыштоолордон бийик тоо чалкагындағы жайлогоо барып жайлап, кайра көчүп келүүнүн вертикалдуу ыкмасы тараалған. Муну кочмөндөр кобүнчө кайрак жерди иштеткен дыйканчылык менен эриш-арқак алып жүрүшкон. Кәэ бир жерлерде, маселен, мүмкүн Кетмен-Тободө, Фергана орөөнүнүн тоо этектеринде сугат дыйканчылығы тараган болушу ыстымал.

Сактар жайкысын боз үйлөрдө жашап, қыштоого келгенде там үйлөрдө жашашса керек. Кийимдери кочмөн турмушка ылайыктаскан. Тиричилигинде булгаары, тери, кийиз, жүндөн жасалған буюмдар басымдуу болғон. Үй тиричилигине керектүү буюм-тайымдарды кобүнчө аялдар жасасыкан. Карапа-идиш-аяктары кочмөн турмушка ылайыкталып түптөрү жумуру келген.

Сактарда металл эритип куюу, темир устачылык, жоо-жарак жасоо жана башка кол онорчулуктор жакшы өөрчүгөн. Алар сактардын материалдык маданиятынын негизин түзүп турат. Бирок кол онорчулугунун негизин көбүнчө үй ондурушу түзгөн. Атайдын кол онорчулук устаканалар жаңы гана пайда боло баштаган.

Сактардын жана ага коңшу көчмөн жана отурукташкан элдердин, Батыштагы скифтер менен савроматтардын диний ишенимдеринде көп окшоштук болгон. Алардын көз караштарындагы көп иерсeler откондогү инди-европалык ишеним-түшүнүктөргө негизденет. Маселен, ата-бабалардын, айрыкча уруу башчыларынын арбактарына сыйынуу культу сакталып, андан ары өөрчүтүлгөн. Буга кымбат баалуу буюмдары жана озгочо жоролгөлөр менен көмүлгөндөрдүн опсуз чоң күмбөздөрү күбө болуп турат.

Сактар жаратылыштын күчтору менен кубулуштарына сыйынышкан. Алардын диний ишенимдеринде Күндүн жана башка асман жылдыздарына, үй очогуна табынуу башкы орунду ээлеген. Курмандык текталары, шам чырактар түрүндөгү табылгалар мына ушул түшүнүктөргө байланыштуу. Сактар эң байыркы диний ишенимдерди да тутушкан.

Тецир-Тоо менен Жети-Сууну байырлаган сактардын артыкча ажайып жетишкендиги — айбанат стили деп аталган корком сүрөт түрүндөгү колдонмо онөрү болуп эсептелген. Мунун негизги темасы жырткычтардын, жаныбарлардын зооморфтик образдарынын сүрөттөрүн тартуу болгон. Мындай сүрөттөр менен казандар, курмандык чалууда колдонуучу сыйынтын буюмдар, канжардын саптары, кээ бир үй тиричилик, туалет буюмдары, кийим-кечектер кооздолгон. Мындай сүрөттөр жалгыз жана бүтүндөй композиция түрүнде да тартылган. Табылгалардын ичинде алгачкы көчмөндөрдүн зергерлик онорунун жогорку үлгүсү болгон, ошол эле учурда сактардын космологиялык жана дүйнө коз карашын чагылдырган буюмдар аз эмес.

Озгочо түрдөгү сак жоо жарагы — кыска канжарлар-акинактар, жебе учтары, ат жабдыктары менен катар эле жаныбарлар стилинде жасалган буюмдар алгачкы кочмөндөрдүн маданиятын бир кыйла кобүроок мүнөздөй турган сак (скиф) триадасы деп аталганды түзөт.

Сак корком сүрөт онорунун ажайып эстеликтеринин дагы бири — асқа таш бетингеди петроглифтер. Булар дээрлик бардык жерде учурдайт. Бул сүрөттөр энеолит менен коло доору-

нан тартып орто кылымдарга чейинки ар кыл тарыхый мезгилдерге таандык, бирок булардын ичинен мыктысы жана корунуктүсү — сактарга тиешелүү болгон катмар. Анткени ал (катмар) сүрөттү тартуунун өзгөчө стили жана сюжеттери менен айырмаланып турат.


Бул мезгилге таандык болгон аска бетиндеги сүрөттөр Саймалуу-Таш өзонүнде, Чолпон-Ата шаарынын тегерегинде, Талас, Алай, Кетмен-Төбө өрөөндөрүндө бир кыйла арбын топтолгон. Бул аска таш бетиндеги сүрөттөр сактардын тиричилиги менен ишмердиктерин, алардын мифологиялык түшүнүктөрүнүн өзгөчөлүктөрүн, культ ырым-жырымдарын жана диний ишенимдерин чагылдырып турат.

**Хуннудар (хунндар).** **Усун мамлекети.** Б.з.ч. мин жылдыктын экинчи жарымында талаалуу тилкени байырлаган көчмөндер чойросунде ири социалдык-экономикалык өзгөрүү жүрөт. Бириңчи мамлекеттик түзүлүштөр пайда болот. Бул мезгилде Борбордук Азиянын көчмөн уруулары өзгөчө күч алат. Гунндар (яке хуннудар, сионнудар) биздин заманга чейинки соңку кылымда Борбордук Азияда болуп өткөн күрдөөлдүү окуялар менен байланышы бар уруулардын бири. Жергиликтуу, этникалык жактан ар түрдүү болгон уруулардын ичинен суурулуп чыгып, гунндар уруулардын кубаттуу бирикмесин түзгөн. Бул окуя б.з.ч. III кылымдын соңку он жыларын ичинде болуп өткөн. Хунн мамлекети сянби, түрк, уйгур, кыргыз сыйктуу мамлекеттердин түптөлүшүнө уотку болгон Борбордук Азиянын тарыхындагы бириңчи держава болгон. Гунн державасы чыгышта Хингандан тартып батышта Тенир-Тоого чейинки, түндүктө Байкал, Саяндан тартып түштүгүндө Гобиге чейинки кенири аймакты ээлеп турган.

Б.з. I кылымынын орто ченинде ички экономикалык, ошондой эле саясий себептерден улам хуннудардын державасы түштүк жана түндүк болуп экиге ажырап кетет. Түштүк хуннудар Хан империясынын букаралыгына өтүүгө аргасыз болгон. Түндүк хуннудар бир топ мезгилге чейин өз көз карандысыздыгын сактап турушкан. Б.з. I кылымынын аягында чыгыш урууларынын ичинен сянбилер күч алыш, б.з. 93-жылы түндүк хуннударга кол салып, толук талкалашат.

Талкалангандан кийин хуннудар батышты көздөй жылган. Мында алар жолундагы башка уруулар менен қалғтарды багынтып, өз кыймыларынын кучагына тартып отурган. Бул процесс — акырындык менен күчөп, үч кылым бою — этникалык жактан ар башка уруулардан куралса да, европалыктарга «хунндар»

КЫРГЫЗСТАН Б.З.Ч.Ш.К.-Б.З.ИВ.К.



деген ат менен белгилүү болгон түмөндөгөн кочмөндор IV кылымда Чыгыш жана Борбордук Европанын талааларына жетип, андан соң бул жерде биротоло талкалантганга чейин токтогон эмес. Бул процесс Казакстандын, Орто жана Алдыңыз Азиянын, ошондой эле Европанын этникалык жана саясий картасын олуттуу өзгөрүүгө учураткан жана ал «элдердин улуу көчү» деген ат менен тарыхка кирген.

Борбордук Азияда б.з.ч. II кылымдын бириңчи жарымында юечки жана хүннүүрүлүр менен коншулашып, мурда хүнндарга баш ийип келген усун уруулары жашаган. Бирок усундардын түпкү өз мекени кайда болгону так аныктала элек. Юечкилер менен болгон согушта усундар жецилип, б.з.ч. 160-жылы батышты көздөй жылып отуруп, Жети-Сууга келип, жергилиттүү сак урууларын багынтышып, «гуньмо» деген титулу бар уруу аксакалы башкара турган көз карапандысыз саясий бирикме түзүшкөн. Бир бирикмеге багынтыланган сак уруулары жана юечкилердин калдыктары кирген. Булар ээлеген аймак өтө кеңири болгон: чыгышынан хүнндар менен, түштүгүнөн Чыгыш Түркстандын калып отурукташкан ээликтери, түштүк-батышынан Фергана өроөнү, түндүк-батышынан болсо Чүй жана Талас дарыяларынын өроөндөрүндөгү Кангүй менен чектешип турган. Усун мамлекети ээликтөргө болунғон, алардың окумдардын уулдары башкарған. Гуньмо өзү өлкөнүн борбордук болугүн башкарыйп, жогорку бийликті кармап турган. Усундардын ордосу Ысык-Көл боюнда (Чигу шаары) жайгашкан.

Хүнндардын да, усундардын да этникалык жактан кайсы урууга таандык экени тууралуу маселенин башы эмдигиче ачыла элек. Усундардын бирикмесине ар кайсы уруулар кирген, алардың негизги болугү иран тилдүү сак урууларынын тукумдарынан жана борбордук азиялык байыркы түркүй тилдүү этностордун жер ооп келген урууларынан турган.

Усундардын тарыхы ич ара чыр-чатактарга, жогорку бийликке ээ болуу үчүн жүргүзүлгөн күрөштөргө толгон. Усундар башка мамлекеттер менен союздуу байланыштарын кыз алышип, кыз беришүү аркылуу түзүшкөн жана жоокер эл болгон. Хан империясы жана хүнндар усундар менен биримдик түзүүгө кызыктар болушкандастын өзүлөрүнүн уруу башчыларынын кыздарын усун гуньмосуна аялдыкка беришкен. Татаал саясий айла-амалдардын жана бир нече жолку согуштук аракеттердин натыйжаласында усундар Кытай менен биримдик түзүп, түндүк хүнндарды талкалоодо бир топ роль ойногон. Ич ара кагыльши-

тардын жана согуштардын кесепетинен бир бүтүн мамлекет катары өзүнүн күч-кубатынан ажырап калышса да, кыйын кезеңдерде усундар өз саясий күнкорсуздугун сактап кала алышкан. I миң жылдыктын биринчи жарымында усундар жазма даректерде сейрек эскеришт. VI кылымдын орто ченинде алар Түрк кагандыгынын курамына кирет.

Усундар көчмөн эл болгон. Алардын байлыгы баарынан мурда жылкынын санына жаразша өлчөнгөн. Кытай даректери: «байлары 4000ден 5000ге чейин жылкы күтөт» деген маалыматты билдирип. Алар ошондой эле кой, уй, тоо, эчки да багышкан. Бирок усундар толук көчмөндөр болгон эмес, алар жарым кочмөндүү мал чарбачылыгы менен кесиптенишкен. Чарбачылыктын мындай түрү алардын маданий жана экономикалык онүргүшүнүн өзөгүн түзүп турган. Калкынын бир болугу кыштактарда отурукташып жашаган. Усун доорунун тургун жайлары Чүй, Кетмен-Тобө өрөөндөрүнөн, Ысык-Көл ойдуңунан, дагы башка аймактардан табылган.

Усундар мал чарбачылык менен катар дыйканчылыкты да онүкшүрүшкөн. Муну археологиялык табылгалар жана жазма даректердеги маалыматтар ырастап турат.

Малга, жайытка ээлил кылуу жагынан орун алган теңсиздик бийликтин бай уруулардын колунда топтолушуна алыш келген. Байлыктын үстөмдүк кылуучу төбөлдордүн колуна топтолушу коомдун социалдык жактан жиктелүүсүнүн күчошуно жана алгачкы таптык коомго мүнөздүү мамилелердин калыптанышына шарт түзгөн. Бирок бул коом өзүнүн жетилген калыбына осуп жеткен эмес; анда патриархалдык-уруулук институттар али күчтүү болгон. Усун коомунда эркин адамдар негизги ондурүүчүлөрдү түзгөн.

Усун мезгили Төцир-Тоодо жана Жети-Сууда болуп откон татаал саясий кырдаал жана бул аймактарда ар кыл эстеликтерди калтырган этникалык жактан ар башка уруулардын пайды болушу менен мүнөздөлөт. Ушуга байланыштуу археологиялык эстеликтерди классификациялоодо жана аларды талдан-түшүндүрүүдо бир топ кыйынчылыктар келип чыкты. Бул мезгилигэ эстеликтердин эки негизги тобу мүнөздүү. Булардын бири — олукту чүнкүрларга көмүү, бул сак урууларына таандык болуу керек, анткени усун доорунда алар Төцир-Тоо менен Жети-Суу калкынын бир кыйла болугүн түзүп турган, Муну менен катар эстеликтердин экинчи тобу пайды болот: олук жарма көрлөрдө жана қазанактуу корлөрдө көмүлгөн, мындайча комүү б.з. V-VI кылымдарына чейин уланыш келген. Сыягы бул

корустөндөр келгин калктарга тиешелүү болсо керек. Мындај корустөн эстеликтер башка уруулардан да калган. Алар ар кайсы райондордо корустөндөрдүн конструкциялык жактан аздыр-көптүр өз өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып турат, булар өз кезегинде корустөндөрдүн Кең-Кол тобу жана Карап-Булак тобу деп экиге болунот.

**Кең-Кол маданияты.** Кең-Кол корустөнү Талас суусунун батышындагы аты уйкаш қуйманын оң жээгинде жайгашкан. Территориялык жактан бул маданият Талас, Кетмен-Төбө, Чаткал ороондорундө, Батыш Ферганада кецири тараалган. Бул маданиятка кирген мұрзөлөрдүн үстүнө топурак үйүлүп, алар узун дромосттуу, ошол дромоско перпендикуляр жайгашкан камера-казанактары болгону менен мүнөздөлөт. Мында мұрзөлөрде сөөк табытка, дөңгөчтү оюп жасаган калыптарга салынып, тактай секичелерге коюлган, же алдына кийиз, камыш тошоп жалгыздан же чогусу менен коюшкан. Көпчүлүк өлүктүн баш сөөгү атايылап бузулганы байкалат. А.Н.Бернштамдын пикири боюнча, Кең-Кол корустөнү хүнндар батышты карай оогондо калтырылған. Бирок бул пикир окумуштуулардын арасында бир катар талаш-тартыштарды жана күмөндү пайда кылды. Сөөгүн жарма жана казанактуу корғо койгон калктар кайсы этноско таандык экени тарыхта әмдигиче тактала элек.

Чүй ороонун Шамины капчыгайынан б.з. IV-V кк. таандык, Кеңкол маданиятына мүнөздүү эң бай мұрзө табылған. Андан аялдын сөөгү арча табытка салынып көмүлгөн. Башына кымбат баалуу таажы кийгизилип, бети көзчөлөнтүп акак таш чөгөрүлгөн алтын каңылтыр бет кеп менен жабылған. Баш соогүнүн формасы бузулуга дуушар болгон. Аялдын медальон, билерик, шакек, чач учтук, сойко сыйктуу көптөгөн жасалгалары бар. Жанына алтын чойчөк, жыгач аяк, күмүш кашык ж.б. буюмдар коюлған. Аял тектүү жерден экени көрүнүп турат: жибек кийим кийинген, жанында дагы башка кымбат буюмтайымдар жатат. Сөз болуп жаткан мұрзө ошол доордогу калктын сөөк коюу ырасымынан бир кыйла түшүнүк берет, ошондой эле коншу региондор менен байланышы кандай болгонун аныктоого да мүмкүндүк берет (буюмдардын бир болуту тыштан алышын келинген буюмдар).

**Кара-Булак маданияты.** Бул маданият Кыргызстандын түштүгүнде — Баткен, Лейлек райондорунда тараалган. Карап-Булак корустөнү Кең-Кол корустөнүндөй эле биздин замандын бириңчи кылымдарындагы эң белгилүү, «эталонду» эстелик.

Анда соөк бир аз башкача түзүлүштөгү чункурга, жарма көргө, казанактуу көргө коюлган 900 бейит бар. Соөктөр өз-өзүнчө көмүлгөн. Кээ бир мұрзөлөрдө мумияланып көмүлгөн өлүктүн соөктөрү сакталған. Табылган буюмдардын ичинде жоо-жарак, асем буюмдар, идиш-аяктар эле эмес, көмүлгөндөрдүн кездеме, кийим-кечектери да табылған. Алар ошол жердин топурагынын консервалоочу касиетине байланыштуу чирибей сакталып калған. Бул жерден тыштан алынып келинген буюмдардын уни-калдуу үлгүлөрү да табылған, алар: индиялык бийчинин солөкөтү түшүрүлгөн күзгү, жибек кездемеден жасалған буюмдар, айнек.

Жарма жана казанактуу мұрзөлөрдөн табылғандардын ичинде тыштан алынып келинген буюмдардын көп болушу Төцир-Тоонун калкынын башка элдер жана өлкөлөр менен маданий-экономикалық байланыштары өөрчүп калғанын кабарлайт. Ушу мезгилден тартып Кыргызстандын аймагы аркылуу Улуу жибек жолу отөт. Бул Батыш менен Чыгыштын өлкөлөрүн жана элдерин бири-бири менен байланыштырып, Төцир-Тоо менен Жети-Суунун көчмөндөрүн эл аралык соода ала-касына тарткан.

**Даван мамлекети.** Орто Азиянын отурукташкан аймактары (Бактрия, Парфия, Маргиана, Согд, Хорезм) б.з.ч. VI-IV кк. Ахеменилер Иранына көз каранды болуп калған. Натыйжакада бул жердеги маданият бир текстүү болуп өнүккөн. Өз каадасалтын, саясий көз карандысыздыгын сактап калған Фергана гана өз алдынча өнүгө берген.

Кытай даректери Даван (перс даректери боюнча — Парканы) б.з.ч. II-I кылымдарда Фергана орөөнүндө көз каранды эмес күчтүү мамлекет болгондугун кабарлайт. Бул мамлекет мындан көп мурда, балким б.з.ч. I миң жылдыктын орто чендеринде эле түзүлгөн болуш керек. Муну бул жерлерде б.з.ч. IV-I кк. пайда болгон шоро-башат тибиндеги бир текстеш археологиялык эстеликтер ырастап турат.

Ошондой эле Кытай даректеринде б.з.ч. II-I кк. Давандын тарыхы менен маданияты да бир кыйла кецири чагылдырылат. Мында Даван көп шаарлары менен жана чоң-чоң кыштактары, күчтүү аскери бар, калк жыш жайгашкан өлкө катары сынаталип жазылат. Башкы шаары Эрши делет.

Даван мамлекетинин так саясий структурасы калыптанған. Мамлекет башында жергиликтүү династиядан чыккан аким турған. Даван көчмөн усун уруулары менен тыгыз байланышы бар өз алдынча, гүлдөп, өнүккөн мамлекет болгон.

Даван тарыхый даректерде өөрчүгөн дыйканчылыктын өлкосу катары да сыйпатталат: кецири аянтарды ээлеген жүзүм зарлары болгон; калкы шарап ачтып, талааларына беде айдашкан.

Мында Фергана жылкысы айрыкча даңазаланып, Кытай жеринде кол жеткис мал катары таанылган, кытайлар өзүнүн атчан аскерин чыпдоо үчүн ушул жылкыдан коп алууга далааттанган.

Бул мезгилде Хан империясы күчтүү борборлошкон мамлекет болуп, баскынчылык жортуулдарын жасап турган. Ошол кезде Хан Кытайы Даван мамлекетин начарлатып, озун каратып алууга аракет кылган. Кытай Батыш чөлкөмүндө ээликтөр бар экени тууралуу б.з.ч. II кылымда Чжан Цзиидын сапарынан кийин билген деп эсептелинет. Бирок Орто Азия менен Кытайдын ортосунда маданий байланыштар андан мурда эле болгондукун ырастаган маалыматтар бар. Мындаи байланыштар туруктуу мүнөздө болуп, дипломатиялык миссиялардын аркасында копко үзгүлтүкө учурбай турган,

Мына ушундай кытай миссияларынын бири Даван жылкысынан алуу үчүн жиберилген. Давандыктардын жылкы бербей, менменсинген кытай элчисин өлтүрүп коюшу Кытайдын Даванга каршы согуш жарыялашына шылтоо болгон. Ушундан улам Даван эли Хан империясы менен коп жылга созулган оор согушту башынан кечирүүгө аргасыз болгон. Б.з.ч. 104-жылы Даванга 60 миң атчандан турган кытай аскери жиберилген, жецишке жетишке албай, кайра кеткен. Мындан кийин мурдагыдан коп аскер катышкан экинчи жортуулуюштурулган. Давандыктар озүлорунун Мугуа деген жол башчысынын жетекчилиги астында баскынчыларга каршы кайраттуу салгылашкан. Чоң жоготууларга жана Мугуанын салгылашта каза болгонуна карабастан давандыктар багынын беришиken эмес. Хан аскерлери кайра кайтууга аргасыз болгон. Ошентип, Фергана башка орто азиялык элдер менен биримдикте Хан экспансиясына каршы турup, озүнүн көз карандисызыдьыгын сактац калган.

Фергананын маданияты өзүнүн тарыхы башталгандан тартып озгөчөлүү жана өз бетинче онүккөндүгү менен айырмаланат. Бирок бул маданият башкалардан обочодо онүкпой, кончу маданияттардын таасирин башынан откоргону табигый нерсе. Мында озгочо маанилүү роль Фергана аркылуу отуп, Чыгыны менен Батышты байланыштырган Улуу жибек жолуна таандык. Фергана соода жолу байыркы жолдордун бири. Фергана калкынын Индия, Афганистан, Чыгыш Туркстан, Кытайдын элдери

менен тыгыз маданий, соода байланыштары болгонун археологиялык материалдар ырастап турат.

Этникалык жагынан ферганалыктар Орто Азиянын башка элдері менен текстеш болгон. Алардын материалдык жана руханий маданиятында көп жаңы белгилер байкалат.

Колдо бар материалдар байыркы ферганалыктардын кәэ бир идеологиялык жана диний ишенимдері жонундө түшүнүк алууга мүмкүнчүлүк берет. Алардын диний ишенимдеринде Күнгө сыйынуу менен тыгыз байланышта болгон жылкы аздектөө озгочо орунду ээлейт. Ушу багытта алганда Ош шаарына жакынды Айырмач-Тоо деген жердеги жана Араван асса таштаратынын бетиндеги жылкылардын сүрөттору кызыгууну туудурат. Бул жерде Давандын чымыр денелүү, моюндары койкойгон, алма баш асыл тукум аргымактарынын сүрөттору тартылган. Кульдүк-магиялык мааниси ушунчалык зор болгондуктан, бул жерлер бара-бара көчмөндөр эле эмес, дыйкандар да зиярат кылчу жайларга айланып кеткен.

Байыркы Фергананын дыйкан калкынын диний ишенимдері тууралуу маалыматтар ото көп түрлүү. Табияттын кубулуштарына, баарынан мурда, Күнгө сыйынуу, жылкы аздектөө, ата-бабанын арбагына, отко табынуу, бутпарастык — мына ушунун баары байыркы ферганалыктарга текстеш көчмөн уруулардын диний ишеним-түшүнүктөрүнөн анча айырмаланбаган агрардык-магиялык ишенимдин курамдык болүгү болгон.

### **Кайталоо жана өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор**

1. Кыргызстандын аймагында байыркы адамдар качаң пайда болгон?
2. Палеолит доорунун негизги эстеликтери.
3. Коло доорунун андрон маданияты. Коло доорунун чуст маданияты. Алардын тараалган аймактары жана негизги белгилери.
4. Тоо-кен ондүрүшүнүн пайда болупу жана металл иштетүү. Коло доорундагы кол онорчүлүктүү түрлөрү.
5. Эмгектин экинчи коомдук болунышу.
6. Сактар; жайгашкан аймактары, коомдук түзүлүшү, аскер иши, чарбасы жана маданияты.
7. Б.з. I миң жылдыгындан Борбордук Азиянын негизги уруулары менен калкстары жана «элдердин улуу кочү».
8. Хунидар Борбордук Азиянын тарыхында.
9. Үсүндар жана алардын мамлекеттик түзүлүшү.
10. Даван мамлекети: саясий жана социалдык структурасы.

## **Адабияттар:**

- Археологические памятники Прииссыккулья. — Фрунзе, 1975.
- Археологические памятники Таласской долины. — Фрунзе, 1963.
- Баруздин Ю. Д. Кара-Булакский могильник//Известия АН Кирг.ССР Серия обществ. наук. — Вып. З. — Фрунзе, 1961.
- Баруздин Ю. Д. Брыкина Г. А. Археологические памятники Баткена и Лийляка (Юго-Западная Киргизия). — Фрунзе, 1962.
- Бернштам А. Н. Кенкольский могильник. — Л., 1940.
- Бернштам А. Н. Очерк истории гуннов. — Л., 1951.
- Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая//МИА, 26. — М.; Л., 1952.
- Бичурин Н. Я. (*Иакинф*). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т.1-3.—М.;Л., 1950—1953.
- Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Очерки истории. — М., 1988.
- Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Этнос. Языки. Религии. — М., 1992.
- Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганы//МИА, 118. — М.; Л., 1962.
- Из истории и археологии Тянь-Шаня. — Бишкек. — 1995.
- История Киргизской ССР. Т. 1. Фрунзе, 1984.
- Кетмень-Тюбе: Археология и история. — Фрунзе, 1977.
- Кожомбердиев И. К. Культура ранних кочевников Западного Тянь-Шаня (По материалам курганных могильников VI в. до н.э. — VII в.н.э. долины Кетмень-Тюбе). — Л., 1986.
- Кожомбердиев И.К., Галочкина Н. Г. Памятники эпохи бронзы в долине Кетмень-Тюбе//УСА. — 1972. — №1.
- Окладников А. П. Палеолит и мезолит Средней Азии//Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. — М.; Л., 1966.
- По следам памятников истории и культуры Киргизстана. — Фрунзе, 1982.
- Страницы истории материальной культуры Киргизстана. — Фрунзе, 1975.
- Ташбаева К. И. Культура ранних кочевников Тянь-Шаня и Алая (вопросы хронологии и локальных вариантов). — Л., 1987.
- Урстанбеков Б. У. Археология терминдеринин орусча-кыргызча сөздүк-справочники. — Фрунзе, 1985.
- Урстанбеков Б. У., Чороев Т. К. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк. — Фрунзе, 1990.
- Юнусалиев М. Б. Палеолитическая стоянка в Чуйской долине — Георгиевский Бугор // По следам памятников истории и культуры Киргизстана. — Фрунзе, 1982.

## АЛГАЧКЫ ТУРК МАМЛЕКЕТТЕРИ (VI-X КК.)

### § 1. Байыркы түрк мамлекеттери

Евразиялык тунгуч мамлекет — Түрк кагандығы (552–744-жж.) Борбордук Азияда VI кылымдын орто ченинде түзүлген. Ал Кыргызстандың тарыхында чоң роль ойногон. Кытай жылнаамаларындагы эң алгачкы ирет кездешкен «түрк» этноними (сөгд тилиндеги «түркүт» деген этнонимдин кытайча айтылышы — «туцзюе») 546-жылга таандык. Перстер менен византиялыктар бул жаңы «талаа окұмдарларын» «түр» деп аташкан; әгерде рүн жазмаларына таянсак, сөз жүрүп жаткан калктын өзүлөрүнө койгон аты да «түрк». А дегенде «түрк» («күчтүү», «кайраттуу») термини этникалык маанигэ караганда социалдык маанини көбүрөөк туюнтыкан же, б.а. түрк деп жалаң гана эң жогорку катмардагылардың өкүлдөрүн аташкан. Кийин бул наам башында эң жогорку ак сөөк катмардың өкүлү турган урууларга гана эмес, аларга баш ийген көптөгөн башка текстеш урууларга таандык болуп калган.

Түрк уруусунун уюткису борбордук азиялык гүнніндардын (III—V кылымдын орто чени) арасында түзүлгөн. Ал жомокто айтылган эне карышкыр Ашинанын уулун түпкү бабам деп эсептеген. V кылымдын орто ченинде түрктөр Борбордук Азияда үстөмдүк кылыш турган Жуан-жуан (Авар?) кагандығына баш ийген, ал кезде мекендеген жері Алтай болгон. Бул аймакта алар бай кендерди ачышып, темирди көп эритип ала башташкандыктан жуан-жуандарга темирден алым да төлөп туруга жетишкен. Түрктөрдүн күч-кайраттуу уруу башчылары Асан-шад, Туу, Бумын кенчилер менен темир эритүүчүлөрдүн, темир усталардың күчүн кецири пайдаланышып, өз атчан аскерлерине соот кийгизүүгө жетишип, дээрлик жүз жыл бою

бүткүл Алтай урууларын өзүнө баш ийдирип турушкан. Алтайлыктар менен биргэ Бумын 546-жылы Жунгарияны ээлеген төле (төгрөг) элин каратып алган. Ушул мезгилден тартып түрктор, Борбордук Азиядагы бириинчилик үчүн күрөштө жуанжуандарга атаандаш эл катары чыгып, салык толөөдөн баш тартышкан.

**Түрк кагандыгы.** Согуш баштоо үчүн шылтоо кылыш, улгайып калган Бумын жуанжуандардын каганы Анахуандан (520–552-ж.к.) кызынды мага аялдыкка бер деп сурайт. Күчкубатка толуп, даңазалуу болуп турган каган Бумынды шылдың кылыш, кызын берүүдөн баш тартат. Ушуну эле күтүп турган түрктордун башчысына согушууга шылтоо табылган. 552-жылы ал жуанжуандарга кол салып, таш талканын чыгарат. буга чыдабай Анахуан өз жапын өзү кыйган. Жеңиш колуна тийген Бумын Жуанжуан мамлекет башчыларынын — «илиг-каган» деген титулун алыш, ордосун Орхонго (Түндүк Монголия) көчүрот, ошондун тартып Орхон жана державанын — Түрк кагандыгынын административдик-саясий борборуна айланат. Ашина наамдуу түрк династиясынын негиздоочусу илиг-каган Бумын 553-жылдын башында дүйнөдөн кайтат.

Түрктордун Алтайдагы жерлери ошол кездеги адатка ылайык Бумындын ииниси — Истемиге (575-жылы өлгөн) откон. Агасы өлгөнго чейин эле Истеми Жети-Сууну, Борбордук жана Батыш Тәцир-Тоону ээлеп турган он оқ бодун («он жебе эли») урууларынын бирикмесин өз ээлигине кошуп алууга жетишкен. Мына ушундан кийин Истеми он уруунун каганы деген титулду алган. Мамлекеттин батыш болгутунун каганы Чыгышта Бумындан бийлиktи мураска алган инилерине үстүртөн гана баш ийгени менен а чынында өз алдынча тышкы саясат жүргүзгөн. Эгер илиг-каган Мухан (553–572-ж.к.) Түндүк Сибирди. Түндүк Кытайды баш ийдирсе, он уруунун каганы Истеми Орто Азия менен Казакстандын талааларын басып алууга умтулган. Ал кезде Орто Азияда эфталиттер үстөмдүк кылыш турган, булардын кайсы этноско таандык экени эмдигиче так эмес. Эфталиттер ак хион жана кызыл хион деп болупшон. Кызылдарына Кыргызстанды жердеген түрк тилдүү он оқ бодун урууларынын бир болгуту кирген. Бул калк озүлорун «хион» («хон») деп аташкан.

Сасанилер Ираны V кылымдын экинчи жарымынан тартып эфталиттерге чоң олчомдо алым төлөп турган. Иран, албетте, мындай чамасы чак келбеген оор алымдан куттулуу үчүн Истеми менен мамиле түзүүгө жол издей баштайт. 555-жылы алардын ортосунда Ирандын шахы Хосров Ануширван (531–579-ж.к.)

менен Истеми кагандын кызынын никеси аркылуу данакерленген союз түзүлөт. Ошентип, союздаштар чечүүчү салгылашقا камына башташат. Батыш түрктор өз тылынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Арап боюнда көчүп-конуп жүргөн вархониттерди (жалган аварлар) Волгадан ары кууп ташташат. 563–567-жылдардын аралыгында батышынан Ирандын аскерилери, түндүгүнөн түрк атчандары кол салып, эфталиттерди талкалашат. Аму-Даряя женгендердин ортосундагы чек болуп калат. Он уруунун каганы Истеми Орто Азия жерлерин озүнө кошуп алыш, жецилген эфталиттердин падышасынын жабгу (ябгу) деген титулун да озүнө ыйгарып алат.

Бирок эфталиттерди кыйраткандан кийин бат эле союздаштардын ортосунда чыр-чатақ башталат. Талаа салты боюнча кагандын күйөо баласы Хосров Ануширван Истеминин экинчи даражадагы тууганы катары эсептелген, буга албетте, Ирандын өкүмдары мақул болгусу келген эмес. Мындан тышкары Истеми буга чейин эфталиттерге төлөнүп келген алымды эми түрк казынасына тогулушун талап кылган, муну болсо Иран аткарбай койгон. Каган менен шахтын мындай саясий амбицияларына Улуу жибек жол соодасынан түшкөн кирешелерге байланышкан карама-карышылыштар негизги себеп болгон.

Жуан-жуандар менен эфталиттер талкалангандан кийин түрктор Улуу жибек жолунун кыйла бөлүгүн — Кытай дубалынан Аму-Дарияга чейинки келкисин мурастап алышкан, ал аралыкта бай да, айдыңдуу да көпөстөр соода жүргүзгөн чоң-чоң шаардык соода борборлору болгон. Түрк өкүмдарлары жана алардын букаралары — согдуулук көпөстөр өзүлөрү ээлеген географиялык ыңгайлую абалды — жибекти чыгарган Кытайдын өзү менен тике байланышты мүмкүн болушунча толук пайдаланууну чечишет. Анын үстүнө VI кылымда согдуулуктар өзүлөрү да жибек кездеме чыгарганды үйрөнүп калышкан болучу. Мына ушундан улам согду көпөстөрү бай Византия менен ортомчулук соодадан түйтүнүп жаткан перси соодагерлерин кысымга алууга аракет кылышат. Иран болсо өз көпөстөрүнүн таламын талашып, түрктор менен согдуулуктарга Византия ээликтери менен түздөн-түз байланышууга тоскоолдук кылыш, өз ээликтери аркылуу соода кербендерин откөрбөй коёт.

Түрктор Иранга эки элчилик жиберет, бирок Хосров Ануширван кулак кактай коёт. Экинчи элчиликтин мүчөлөрүнүн олумгө учурашина байланыштуу абал татаалданат. Истеми перстердин элчилердин олумунө түрктор үчүн конумуш эмес болгон отө ысык климат себеп болду деген сөздөрүнө ишенбей.

аларды уу берип өлтүрдү деген чечимге келет. Истемитп, батыш түрктер менен Иран согушка камына башташат. Согдуулуктардын башчысы Маниах Истемиге Ирандын эзелки душманы Византия менен союз түзүүнү сунуш кылат. Маниах баштаган түрк элчилери Ирандын ээликтөрүн чөттөп өтүп, түндүк Каспий бою жана Кавказ аркылуу 568-жылы Константинополго келет. Император Юстин II элчилерди жакшы маанай менен кабыл алат. Иранга каршы союз түзүш үчүн жооп иретинде Земарх деген көрүнүктүү аскер башчы башында турган элчилик Истемиге жиберилет.

Византия элчилиги Маниахтын жолуна түшүп, ошол кезде эле «согдуулардын жери» деп аталган Талас, Чүй өрөөндөрүнө келет. Бул жерден Земархты Тенир-Тоодогу Актаг (Ак-Тоо) тоосунун жанында жайгашкан кагандын ордосуна узатып коюшат. Ак-Тоодо византиялыктар өтө меймандостук менен кабыл алынып, союз түзүлөт да, түрктөрдүн аскерлери Ирандын чек арасына келет. Мындан аркы окуялар жылнаамачылар тарабынан чала-чарпыт жана карама-каршы баяндалған. Түрктөр Ирандын Журжан деген провинциясын басып алат, бирок бул чабуулду батыш жагынан Византия колдобой койгон.

Хосров эки майданда согушуудан чоочулап, Истеми менен тынчтык келишимин түзүүгө шашылат. Истеми койгон талап боюнча Иран түрктөргө мурдагы «эфталит» салыгын төлөп турууга милдеттгенет. Бул милдеттөнме аркылуу мурдагы кол үзүшүп кетүүнүн башкы себеби болгон жибек соодасы тууралуу маселе да кошо чечилет. Түрктөр менен түзүлгөн тынчтык мамиле Иранга Византия менен Месопотамияны бир нече жолу жөнелишике учуратууга мүмкүндүк берет. Ирандын үстүнөн жетишкендөн кийин батыш түрктөр гректер менен биримдик түзүүгө кызықтай калат. Константинополдун ынтымактاشтыкты калыбына келтирсем деген бир нече жолку аракетинен натыйжа чыккан эмес. 576-жылы түрктөрдүн дубандык башкаруучусу Түрксанд Византиянын ээликтөрүнде жана Кара деңиз боюна кол салып, Босфорду караташып алат. 580-жылы түрктөр Крымга басып кирип, Херсонести курчоого алат.

Акылман жана күч-кайраттуу Истеми каган башында турган батыш түрктөр өзүнүн тышкы саясатында чоң ийгиликтөрge жетишет, бирок ал ийгиликтөрдин чындалышына ич ара жаңжалдар жолтоо болгон. Батыш түрктөрдүн ичинде айныбас кадыр-баркка ээ болгон Истеми каган 575-жылы дүйнөдөн кайтат. Мындан көп отпой ар түркүн уруктан турган эбегейсиз зор доөлөттүн башкаруу бийлигин өз колунда бекем кармал

турган Түрк кагандығынын башкы өкүмдары Таспар (572–581-ж.к.) да көз жумат. Каганат тектесін эзлешке атаандашкан торт талапкер чыгып, әлдепкис кан төгүлгөн согуштар жүрөт, согушта талапкерлердин үчөө өлүп. Истеминин батыштагы мураскору Тарду Беке-каган түрк каганының тектесін эзлейт.

Бирок, чыр-чатақ 593-жылга чейин созулат. Мына ушул өз ара ички согуштардын натыйжасында күчтөн тайып, алсырап, анын тышки саясий абалы да кескин түрдө начарлайт. Бытырандылықка учурап, түрктөргө оор салык төлөп турган Қытай бул мезгил ичинде Суй династиясы тарабынан бириктирилед (581–618-ж.к.). Кагандықка салык төлоочунұн дагы бири — Иран 588-ж. Гераттын алдында батыш түрктөрдү женилишке учуратып, 590-жылга жакын ченде Византия түрктөрден Боспорду кайра тартып алат. Торду Беке-каган өлгөндөн кийин 603-жылы түрк деолоту Чыгыш жана Батыш кагандығы болуп расмий түрдө әкіге болунот.

**Батыш Түрк кагандығы.** Батыш түрктөр оз мамлекетин «он ок эли» («он жебе мамлекети») деп атаган. Ашина династиясынан чыккан батыш мамлекет башчыларынын «түрк жабгу-каганы» же «он ок элинин каганы» деген расмий титулдары болгон. Мамлекеттин жана каган титулдарынын наамы муны ырастап турат: ал әки ири бирикмедин турган: беш уруусу «нүшиби» конфедерациясына кирип. Сыр-Дарыядан Құй дарыясына чейинки аймакты эзлеген, «дулу» деген жалпы наам менен белгилүү болгон беш уруусу Құй дарыясынан тартып Алтай, Жунгарияга чейинки аймакты мекендеп турган. Батыш Түрк кагандығы Чыгыш Түркстандын, Орто Азиянын бай дыйканчылық аймактарын, Арай жана Төмөнкү Волга бойлорун, Түндүк Кавказды бириктирип турган. Бул мамлекеттін администривдик-саясий борбору — Талас орөөнү (азыркы Буюк Терек кыштагынын аймагы) болгон, мында а дегенде жайкы ордосу орун алган (Мин-Булакта), кийинки борбору Құй орөөнү болгон. 618-жылдан тартып Батыш түрк кагандығынын борбору катары Суяб шаары (Токмок шаарынын жанындағы Ак-Бешим шаар урандысы) әзептелген.

Ич ара салғылаштардын залдарынан батыш түрктөр Тон жабгу-каган (618–630-ж.к.) бийлик кылып турган мезгилде гана онцлогон, ага замандаштары саясий жана аскер ишмери катары жогору баа беришкен: «Ал эр жүрөк да, қыраакы да. Анын ар бир салғылашы жеңиши менен аяктаган». Тон жабгу каган Иранға каршы активдүү саясат жүргүзүп, андан Тохаристанды тартып алган, Афганстанды жана Түндүк Индиянын бир болу-

гүн ээлеси. Византия императору Ираклий менен ынтымакташтык түзүп, Ирандын Кавказ оңдүрүндөгү ээликтериине кол салып, Дербент, Тбилиси, Пратав шаарларын алган.

Тон жабгу-каган Орто Азиянын жана Чыгыш Түркстандын оазистерин байырлаган кочмөндөр менен отурукташып, дыйканчылык кылган ак соөктордүн укуктарын тенденген маанилүү администривдик-саясий реформа жүргүзгөн. Муну менен талаа ак соөкторүнүн мыйзамсыз түрдө оор салыктарды алуусуна олуттуу чек коюлган. Вассалдык ээликтеге козомөл жүргүзүп, салык жыйнаш үчүн акимдер — тутуктар дайындалган.

Түрктордүн тышкы саясаттагы ийгиликтери ички күчтордүн чымырсанган аракети менен жетишилип турган. Тынымсыз жүргүзүлгөн согуштар жана алыска жасалган жортулдар жогорку төбөлдорду байытканы менен, карапайым калкка жартарлык эч нерсе алып келген эмес. Анын үстүнө каган көчмөн бащчыларынын бийлигине чек коюп таштаган, ал «озүнүн күчкүбатына ишенип, карамагындағыларга анча жакшы мамиле кылган эмес. Калк нааразы болуп, кобу бөлүнүп да кеткен». Бир козголончу феодал ордого капыстан кол салып, Тон жабгу-каганды олтүрүп койгон.

Бул окуя «он ок элинин» ичинде эле эмес, Орто Азия менен Чыгыш Түркстандагы көз каранды аймактарда да Ашина династиясынын баркын кетирип салган. Ушундан соң ич ара согуштар кайра ырбап, кагандар бат-бат алмашылып турган, мамлекеттин ыдырашы күчогон. «Он ок элинин» жол бащчылары Ышбара Элтериши Шир-каганды (634–639-ж.к.) реформа жүргүзүүгө аргасыз кылышкан. Натыйжада дулу жана нүүшиби уруу бирикмелерине коз карандысыздык берилип, алардын бащчыларынын айдың-таасири оз урууларынын ичинде күчөй баштаган. Ич ара чыр-чатактар менен согуштарды тыштан кол салуулардын коркунучу да токтото алган эмес.

VII кылымдын башы ченде Таң (Тан) династиясы (618–907-ж.к.) күч алат. Император Тай-цзун башкарған Кытай феодалдары оз алдына Улуу жибек жолун тартып алууну башкы максаттардын бири катары коёт. 630-жылы тогуз-огуз кочмөн уруулары менен ынтымакташып, таң аскерлери Чыгыш Түрк кагандыгын кыйратат. Тай-цзун ар түркүн түрк урууларынын аскер күчү менен 640-жылы Гаочан (Гурпан оазиси) мамлекетин басып алып, ошол аймакка Ани дей аталган озүнчө администривдик-территориялык акимчилик түзөт. Батыш Түрк кагандыгына кол салыш үчүн Ани база катары кызмат кылган. Түрктор Чыгыш Түркстан менен ынтымакташып, душмандын

кысымына копкө takoол берип турушкан. Бирок, Иле дарыясындагы салғылашта (656-ж.) қытай аскер башчысы Су Динфан Ышбара кагандын (651–657-ж.ж.) аскерлерин талкалаган. Ышбара каган салғылашканын токтотпой Чүй орөөнүң чегинген, бирок ал жерде 657-ж. биротоло жеңилип, озу да өлгөн.

Тецир-Тоонун алыссы аймактарына иш жүзүндө бийликтөрнүүгө мүмкүнчүлүгү болбогондуктан. Таң императору «он ок элинин» башына Ашина династиясынын батыш бутагынын окулдөрүн койгон. Бул марионетка кагандардын калк арасында кадыр-баркы болгон эмес, а калк болсо баскынчыларга каршы күрөштүү уланта берген. Кагандыктын кедери кеткендөн кете берип, Ашина династиясынын жыйырма үчүнчү каганы же бул тектен чыккан кагандардын акырыксы Кулан шаарында (азыркы Луговая станциясына жакынкы жер) 704-жылы түргөштөр колдуу өлгөн. Жети-Суу менен Тецир-Тоодо бийликтөр түргөш кагандарынын династиясына откон.

**Түргөш кагандыгы.** Түргөш династиясынан чыккан кагандардын расмий титулдары тыйын беттеринде жана рун тексттеринде уламыштар аркылуу катталып калган. Аларды «тецири түргөш каган» же «түргөш-каган» деп урматтап айттышкан. Ал эми концу элдер болсо алардын мамлекеттин мурдағыдай эле «он ок эли» же «он уруу эли» деп аташкан. Түргөштөр он уруу элинин дулу конфедерациясына кирип, Чүй менен Иле дарыялар аралыгындагы аймакты ээлешкен. Алар «сары» жана «кара» уруулар деп бөлүнүшүп, уруулардын төбөлдорү өз ара атаандашып турган.

Жаңы династиянын жетекчилигине «сары» түргөштөрдүн башчысы Үч-Элиг-каган (704–706-ж.ж.) көтөрүлөт. Түргөштөргө караган Сыр-Дарыянын ортоңку агымынан Эртиштин (Иртыштын) башына чейинки жерлер жыйырма аймакта болунуп, алардын ар бири жети миндөн аскер бере алышкан.

Үч-Элигдин мураскор уулу Сакал-кагандын тушунда (706–711-ж.ж.) мамлекеттин авалы оордойт. Түштүктөн Таң династиясынын аскерлери, чыгыштан өз кагандыгын калыбына келтирген түрктор, түштүк-батышынан арабдар түргөштөргө коркунуч туудуруп турган. Агрессиянын алдын алыш үчүн Сакал-каган 709-ж. Аныгын кол салып, Қытай аскеринин мизин кайтарат жана согдулуктар менен бирдикте Бухаранын жанында арабдын аскер башчысы Кутейба ибн Муслимди курчоого алат, бирок ал союздаштардын ортосуна чагым салып, аргасыздай корунгөн абалдан чыгууга жетиштөт. Эми негизги коркунуч түргөштөргө Экинчи Түрк кагандыгы тараптан келген.

Чыгыш түрктөр Ашина династиясынан чыккандардын биригинин башчылыгы менен 679-жылы көтөрүлүш чыгарып, Таң (Тан) империясынын үстөмдүгүнөн кутулушат. Кагандык Капаган-кагандын (691–716-ж.) түшүнде эң жогорку күч-кубатка жетишип, каган ото чоң жана кубаттуу аскер түзөт. Ушул аскерине таянып, түрктүн бийлик башчылары түпкү бабалары Бумын менен Истеми кагандардын түшүндөгө мамлекеттин чек арасын кайра калыбына келтирүүгө аракет кылышат.

Бул ойду жүзөгө ашырууга 710-жылы түзүлгөн Таң Кытайынын, Кыргыз жана Түргөш кагандыктарынын үчилтик ынтымагы жолтоо болмок. 711-жылы жайында ынтымакташтар максатын жүзөгө ашырууга камына баштайт. Бирок Капаган каган соккунун алдын алыш, Кытай менен тынчтык келишимин түзүп жиберет.

Ушундан соң чыгыш түрктөр Саян тоолорун ашып түшүп, Эне-Сайда кыргыздарды талкалайт. Убакытты кетирбей ушунун эле аркасынан Капаган жолсуз жер менен аскерин Алтай аркылуу жашырын буруп, Эртишти кечирип откөрөт. Эртиштен отөрү менен эле түргөштөрдүн көп миндеген аскерин талкалап, Сакал-каганды колго түшүрүп, өлтүрөт. Түргөштөрдүн жерлери Экинчи Түрк кагандыгынын курамына кирет. 716-ж. өлтүрүлгөн Капагандын ордунда анын тууганынын уулу Билге-каганды (716–734-ж.) такка көтөрушөт. Ал түргөштөрдүн башчысын — «майда башкаруучу, анын үстүнө түрк вассалы» деп жарыялайт.

Бирок көп отпөй түргөштөр толук көз карандысыздыкка жетишип, тактыга «кара» уруулардын башчысы Сулук Чабыш-чор (716–739-ж.) отурат. Мыкты дипломат катары таанылган жаңы каган 714-жылы Кытайга жөнөйт, Кытайда ал абдан жакшы кабыл алышат. Ушунун соңунан түргөштөр үчүн коркунучтуу деп эсептелген оқумдарлар менен нике аркылуу ынтымак түзүлөт: Сулук Чабыш-чор Ашина династиясынын батыш бутагынын түкүмдарынын биригинин кызына үйлөнөт, экинчи аялдыкка — Билге-кагандын кызын, үчүнчү аялдыкка Тибет падышасынын кызын алат. Каган өзүнүн кызын Билгенин уулуна берет. Түргөштөрдүн чыгышта жетишкен дипломатиялык ийгиликтери батыштагы согуш ишин активдештириүүгө мүмкүндүк берген.


Багдад халифинин Хорасандагы араб акимдери түргөштөрдүн жекенилгенинен пайдаланып, Согдуну, Тохаристандын бир бөлүгүн, Хорезмди каратууга жетишет. 720-жылдан тартып Сулук Чабыш-чор арабдарга каршы бир нече жорттуул жасайт. Салгылаштын жүрүшүнде курамына Фергана, Чач (Ташкен оазиси), Түргөш кагандыгы кирген арабдарга каршы биримдик

түзүлөт. Алардын арабдарга каршы жортуулун Согдунун көтерүлүшке чыккан эли колдоого алат. Натыйжада арабдар бир нече жолу женилүүгө учурал, 728-ж. Согдуна таштап кетүүгө аргасыз болушат.

Мына ошондо араб феодалдары газават жарыялашат. Арабдардын күчтүү армиясы 729-жылы Аму-Дарыяны кечип отуп, Бухараны көздөй жөнөйт. Араб аскерлерине өз колу менен Согду падышасы Гурек кошулат. Булардын жолун каган Сулук Чабыш-чор башчылык кылган түргөштөрдүн, ферганалыктардын, чачтыктардын аскерлери тосуп чыгат. Бухаранын айланасында болгон салгылашта ким жеңип, ким жеңилгени аныкталган эмес. Салгылашта согдуулуктардын күчтүү колу каган тарапка отот. Куралган күч арабдарды чептердин биринде камоого алыш, көпкө созулган курчоодон кийин ал чеп алышат.

Салгылашта ийгиликке жете албай ызаланган Багдад халифи мурдагы акимди алмаштырып, Орто Азияга бир кыйла чыцдоо жиберет. А дегенде жаңы аким бир топ ийгиликке жетишет; бирок 731-жылы катуу кыйроого учурайт да, 734–735-жылдарга чейин арабдар Согдуну каратып алууга эч кандай аракет кылышкан эмес. 734-жылы арабдын көрүнүктүү аскер башчысы Харис ибн Сурейж Омейяддар династиясынан чыккан халифтердин башкаруусуна нааразы болгон арабдар менен бирге Орто Азиядагы мамлекеттердин түргөштөр башында турган бирлиги тарапка отуп кетет: алардын пикиринче, халифтер исламдын тазалыгын сакташкан эмес. Харистин каган Сулук Чабыш-чордун тарабына отүүсү маанилүү саясий акт болгон. Сулук Чабыш-чор анын «азык-оокаты» үчүн ага Фаръяб шаарынын тургундары төлөп турган салыктарды ыйгарат. Козголончул кол башчынын аскери Хуттал ээлигинин (Түштүк Тажикстан) күчтөрү жана тохаристандык карлуктар менен бирге арабдарга кол салып, аларды жеңип алат, бирок кийин-черәэк өзүлөрү талкаланып, артка чегинет. Араб акими Хутталды басып киргенде анын акими каганды жардамга чакырат.

Сулук Чабыш-чор башында турган түргөштөр Чүй ороонунон салт аттанышып, үч күн ичинде Хутталга кирип келишип, арабдарды талкалап салышат. Арабдар Хорасанга кире качышат. Душмандын бытыранды аскерин оңой эле талкалап салууга болот деп ойлоп, каган 737-жылы кышында чакан колу менен Хорасанга басып кирет. Бирок араб аскерлери зор коркунуч туулгынын туюшуп, тезинен баш кошуп бириге калышат да, түргөштөргө катуу сокку урат. Сулук Чабыш-чор аз жерден туткунга түшүп кала жаздайт: түргөштөр Чүй ороонунө кайтышпат.



Бул жецилүү Сулуктун өлүмүнө алыш келет. Түргөш тобол-дерү Сулукту ото көп адамдарды жана дүйнө-мүлкүү жоготууга учураттың деп күнөөлөштөт. Козголон чыгын кетишинин алдын алуу үчүн каган бектерге үйүр-үйүр жылысыларды тартуулайт, бирок бул бергендери ач көз бектердин алкын тыя алган эмес. Шал болуп жаткан каганды анын аскер башчыларынын бири түнкүсүн өлтүрүп кетет. Сулук Чабыш-чордун өлүмү түргөштордүн «сары» уруусу менен «жара» уруусунун ортосундагы жогорку бийлик үчүн узакка созулган күрөшкө себеп болот. Бул күрөшкө Фергананын, Чачтын жана Кештин бийлик башчылары, Каашкардагы кытай акими да кошулат. Уруулар ортосундагы ич ара күрөш Түргөш кагандыгынын күч-кубатын биротоло алсыратат да, карлук урууларынын катуу чабуулу астында талкаланып, биротоло кулайт. Бул болсо Орто Азия ээликтөрөн толук баш ийдирүүгө арабдарга ыңгайлуу шарт түзгөн.

**Карлуктардын мамлекети.** «Карлук бодун» («карлук эли») же «үч карлук» («карлуктардын үч уруусу») — байыркы түрк рундаректери боюнча түштүгүнөн Монголдук Алтайдан Балкаш көлүнө чейинки, түндүгүнөн Тарбагатай тоолорунан берки аймакты ээлеген көчмөн уруулардын күчтүү бирикмесин мына ушундайча атаган. Карлук бирикмесинин курамына булак, чигил (себек) жана ташлык деген үч чоң уруу кирген. Бирок карлук бирикмесинде алгачкы мезгилде эле территориялык жана саясий жактан бытырандылык тенденциясы байкалан. VI кылымдын экинчи жарымында же VII кылымдын башында Тохаристандын аймагында турган карлуктардын бир болүгүнүн башчысы «жабгу» титулун алыш, батыш түркторға көз каранды болуп калат. кийин түргөш кагандарына баш ийет. Бул карлуктар араб баскынчыларына карши күрөштө олуттуу салым кошкон. Ал эми карлуктардын бир болүгү чыгышта — монгол талааларында кала берген.

Тарбагатай аймагын ээлеп, элдин негизги уюткусун түзгөн карлуктардын күчтүү аскери болгон. Чыгыш жана Батыш Түрк кагандыктарынын чек арасын жердегендиктен, алар бирде Батыш кагандыкка, бирде Чыгыш кагандыкка баш ийип турган. Булар эң бир тынчы жок, козголончул букаралар болгонун белгилеп кетүү керек. Маселен, алар VIII кылымдын биринчи чейрекинде, Чыгыш Түрк кагандарына карши аз дегенде үч жолу көтөрүлгөн жана VIII кылымдын орто ченинде Экинчи Түрк кагандыгы менен Түргөш кагандыгынын кулашына чечүүчү салым кошушкан. Бул Борбордук жана Орто Азиянын тарыхындагы бүтүндөй бир доордун аякташына алыш келген.

744-жылы басмылдардын, уйгурлардын жана карлуктардын бириккен күчтөрү Экинчи Чыгыш Түрк кагандыгын кыйратат. Борбордук Азиянын Жаңы талаа деөлөтүнүн — Уйгур кагандыгынын (744–840-жэ.) тактысына Элетмиш Билге-каган (744–759-жэ.) деген менен уйгурлардын жол башчысы отурган. Уйгурлар тогуз огуз урууларынын күчтүү бирикмесине кирген. Алар Чыгыш түркторүн жөнгөндөн кийин оз бийлигин Алтайдан Манжуранияга чейин тараткан. Карлуктардын жол башчысы өзүн сыйдан сырткары калгандай абалда сезген. Анткени ал «жабгу» титулун алуу менен гана чектелгендиктен өзүнүн мурдагы ынтымакташына көз каранды болуп кала берген. Ортодо кагылыш чыгыш, уйгурлардын кысымы астында 746-ж. карлуктар ошол кезде саясий кырдаал оор болуп турган Жети-Сууга жер оойт. Басылбаган чыр-чатактардын кесепетинен түргөш каганы колундагы реалдуу бийлигинен ажырайт.

Ушундан пайдаланып, 748-жылы кытай аскери Чүй өрөөнүнө кол салып, Суяб шаарын ээлеп, талкалайт. Кийинки жылы кытайлар Чачтын (Ташкендин) акимин колго түшүрүп, өлтүрүп салышат.

Арабдар Орто Азиянын ички иштерине Таң империясынын мынчалык орой кийлигишүүсүнө жол бергиси келбекендикten Зияд Салих башында турган араб аскерлери кытайларга карши аттанат. Муну билип калган кытай аскер башчысы Гао Саньчжи жуз миң аскери менен Суябды таштап арабдардын алдын тосуп чыгат. Каршылашкан тараптардын колу 751-ж. июляда Атлах (Манаас районундагы Покровка кыштагынын түндүк жагындагы шаар урандысы) шаарынын жанынан кезигишип, дарыяны кечип оттүгө батынбай, торт күн бою өйүздө туруп калышат. Бешинчи күн дегенде Таң аскеринин тылынан карлуктардын күчтүү атчан аскери сокку урат, ал эми кытайлардын теке мандайынан арабдар кысымга алат. Кытай колу мындай кош соккуга туруштук бере албай, Талас дарыясынын капчыгайына кире качууга далбас урунган. Бирок сакчылар Гао Саньчжиге араң жол ачып берүүгө үлгүрүшкон. Орто кылым тарыхчысы Ибн ал-Асирдин маалыматына караганда, Атлах жанындагы салгылашта кытай аскеринин 50 миң адамы өлүп, 20 миң жоокери колго түшкөн. Орто Азия элдеринин тарыхында бул жеңиш соң маанигө ээ болгон: ушундан кийин кытай аскерлери болжол менен миң жылча Орто Азиянын чек арасынан корунгөн эмес. Региондо түзүлгөн мындай кырдаал мусулман маданиятынын онүнгүшүнө өбелгө болгон.

Кытай аскерлерин талкалоодо маанилүү роль ойногон карлуктар өзүлөрүнүн абалын кыйла чыңдап аlyшат, анын үстүнө

арабдар Жети-Сууда көпкө карманып тура алышкан эмес. Бирок карлук башчыларына саясатта үстөмдүк кылыш үчүн узак жылдар бою күрөш жүргүзүүгө туура келген. Карлук жабгулары талаа аймагында үстөмдүк кылыш үчүн Уйгур кагандыгына карши күрөш жүргүзүүнү башкы милдет деп эсептешкен. 751-жылга жакын ченде карлуктар уйгурларга карши союз түзүүгө жетишт. бул союзга карлуктардын өзүнөн тышкary түрктөрдүн калгандары, кыргыздар, чик уруулары кирет, бирок алар бул аракеттерин эриш-аркак, чечкиндүү жүргүзө алышкан эмес. Чыккынчы качкындардан уйгурларга карши союзга киргендердин каастык ниети бар экенин уккан соң Элетмиш Билгекаган өзүнүн чыгаан аскер башы экенин иш жүзүндө көрсөтүп, союздаштарды бир-бирден талкалап чыгат. Мындан 40 жыл мурун түргөштөр кандай женилсе, карлуктар да Эртиштин сол жээгиндеги Болучу деген жерде ошондой женилест. Бир жылдан кийин карлуктар түргөштөр жана басмылдар менен биригип, олконун ичкери жагын көздөй жортуул жасап, Уйгур кагандыгынын борбордук аймагы болуп саналган Отүкен чытырман токоюна чейин жетет. ушул жерден уйгурлар басмылдарды талкалап таштайт, ал эми Ичүй дарыясынын ондурүнөн карлуктар менен түргөштөрдүн бириккен колун талкалайт. Карлуктар мындан кийин да уйгурларга бир нече жолу кол салып, бардык учурда тең зиянга учуроо менен женилип, чегинүүгө аргасыз болушкан.

Ошол эле учурда жабгулар Жети-Сууда саясий бийлиkti колго алуу үчүн да күрөшүшкөн. Булардын башкы атаандаштары «он ок элинин» конфедерациясына кирген огуздар болгон. Огуз-каган тууралуу легендалар менен уламыштарда аталган элдин түпкү мекени Ысык-Көл ойдуңу менен Талас өрөөнү болгону айтыват. Күрөш тыныгуулары менен 20 жылдай созулуп, карлуктардын жециши менен аяктайт. алар 766-жылы гана Суюб жана Тараз шаарларын ээлоого жетишкен. Ушундан соң огуздардын кыйла болугү Жети-Суудан кетип. Арал боюнчагы талааларда оз мамлекетин негиздеген.

Жети-Суу, Тенир-Тоо, Фергана, Чыгыш Түркстанда карлук, чигил, ягма уруулары туташ жайгашкан эмес; алардын арасынан мурда «он ок элинин» курамына кирген уруулар да орун алган. Мында жабгу башында турган карлуктардын феодал төбөлдору бийлик кылган. Бирок карлуктардын да, «он ок уруу» феодалдарынын да чачыранды ээликтөринен турган «жамаачылуу» мамлекет болгондуктан ээликтөрge жабгу бийлик кыла алган эмес: көчмөн уруу төбөлдерүү жайыт жерлерди эле эмес.

айыл-кыншактарды да, а тургай шаар борборлорун да ээлеген. Суябды, масслен, — «турк каганынын» ииниси, Хут Күялды — теги тургош Баглил, Беклиг шаарын — йинаал-тегин деген титулу бар бир түрк ээлеп турган.

Карлуктардын мамлекет түзүлүшү тууралуу орчуңдуу маалымат «Эки негиздин ыйык китеби» аттуу манихей кол жазмасында бар. Чигил төрөлорүнүн бири — Ордукент менен Чигил-балақтын башкаруучусу «улуу түрктордун» манихейлик башкаруучусу — «алтын Аргу-Талас менен Кашунун ханы» деген расмий титулuna караганда ал вассал иш жүзүндө карлук жабгусуна коз каранды болгон эмес, озун улуу түрк салтын улантуучумун деп жарыялаган.

Жети-Суу жана Тенир-Тоо бекем орношуп алгандан кийин карлуктар тибеттиктөр менен союз түзүшүп. Чыгыш Түркстан учун да, Жунгария учун да уйгурларга каршы күрөштү улантышкан. А дегенде алар ийгиликтөр менен Чигил-балақтын башкаруучусу — «алтын Аргу-Талас менен Кашунун ханы» деген расмий титулuna караганда ал вассал иш жүзүндө карлук жабгусуна коз каранды болгон эмес, озун улуу түрк салтын улантуучумун деп жарыялаган.

IX кылымдын орто ченинде Орто жана Борбордук Азияда карлуктар мамлекетинин таңдырына таасирин тийгизген маанилүү окуялар болуп отот. Орто Азия элдеринин араб баскынчыларына каршы тынымсыз күрөшү акыр-аягында бийликит жергиликтүү феодалдардан болунуп чыккан Саманийлер династиясынын тартып алышына алыш келген. Жыйырма жылга созулган айыгышкан күрөштөн кийин 840-жылы енисейлик кыргыздар Борбордук Азияда Уйгур кагандыгын кыйратат. Уйгурлардын чакан бир болугу гана оз коз карандысызыгын сактап, Турпанда жана Гиньчжоу аймагында көз карандысыз эки майда мамлекет түзө алышкан.

840-жылы Самаркандын саманийлик акими Нуҳ ибн Асад түркторго каршы «ыйык согуш» жарыялап, Исфижаб (азыркы Чымкенттеги жакын жерде) шаарын алыш, ошол жерде бекемделип алууга жетиштет. 893-жылы Саманийлик Үсемайл ибн Ахмед карлуктарга жорттуул жасап. Тараз шаарын курчоого алат. Узакка созулган курчоодон кийин каган Огулчак Кадыр хан багыны берет. Үсемайл оз бийлигин Таластын бардык аймагына, Чүй ороопүнүн бир болугуню — Меркеге чейин тараатат. Муну

менен Саманилер бул жерлерди исламды жайылтчу очокко айлантып, Шелжи (Галас дарыясынын жогорку өндүрү) аймактындағы күмүштүн бай кенин ээлеп алынат. Огулчак Кадыр хан ордосун Кашикарға которуюу менен Саманилердин чыгышты карай жылышын токтотот. Текир-Тоону, Жети-Сууну, Чыгыш Түркстанды мекендеген түрк урууларында жаңыдан көтерүлүп келаткан Каражанилер династиясынын айланасына топтолуп. кийин Саманилерди сүрүп чыгып, Орто Азияны жеңип алган күчтөр жүз жыл бою жетилип отурган.

## § 2. Эне-сайлык кыргыздардын кагандығы

Байыркы жана орто кылымдардагы кыргыздардын Эне-Сайдагы жашоо-тиричилигине байланыштуу окуялары, азыркы кыргыз элинин жана Евразиядагы көптөгөн башка элдердин этникалық жана маданий генезисин түшүнүш үчүн чоң мааниге ээ. Тарыхый маалыматтарга жана илимпоздордун пикерине караганда кыргыздар эң байыркы түрк тилдүү элдердин бири болуп саналат. Кыргыздар биринчи жолу биздин заманга чейинки III кылымдагы окуяларды камтыган Хан даректеринде эскерилет. Андан кийин жүздөгөн жылдар бою кыргыздар Борбордук Азиянын байыркы жана орто кылымдардагы кочмон империяларына каршы көптөгөн согуштарга катышкан. Түрктор менен уйгурлардын катуу кысымына туруштук берип, андан соң биздин эранын I миң жылдыгынын аягында Уйгур кагандығын талкалап. Борбордук Азиянын кецири мейкиндигин озун баш ийдирип, күч-кубаттуу мамлекетти — Кыргыз кагандығын түзөт.

Аталган мезгилиге кыргыз тарыхы боюнча айтылуу адис академик В.В.Бартольд тарабынан «Кыргыздын улуу доолоту» деп адилет баа берилген. Чынында эле бул учур кыргыздардын аскердик онорүнүн, мамлекеттүүлүгү менен маданиятынын мурда болуп корбогондой коколоپ осүп. кыргыз тарыхынын жылдызы жаныш турган мезгили болгон. Өзүлорүнүн согуштук ийгиликтеринин натыйжасында кыргыздар. Орто Азиядагы тарыхый окуялардын жүрүшүнө чечүүчү таасир тийгизген. Ошондой эле кыргыздардын этникалық тайпалары көптөгөн түрк тилдүү жана монгол тилдүү элдердин этногенетикалык жарайынына катышкан.

«Улуу доолот» доору кыргыздардын Чыгыш Түркстанга келишине мүмкүндүк түзүп, алардын Батыш Текир-Тоого жылы-

шында маанилүү этап болгон. Бирок бул кецири мейкиндикти каратып алуунун жүрүшүндө кыргыз этносунун эбегейсиз зор аймакта бириндең чачылып кетишине себеп болуп, биринчиден кагандыктын кулашына, экинчиден бирдиктүү этностун Эне-Сай жана Төцир-Тоо тайпаларына болунуп калышына алыш келген. Натыйжада күч-кубаты майтарылган кыргыздар монгол тилдүү кидаандар менен наймандардын чабуулдарына карши туруштук бере алган эмес, XIII кылымдын башында аларды монголдор басып алган. Кыргыздардын айрым тайпалары кецири аймакты ээлеген Монгол империясынын ар кайсы жерлерине чачылып калган. Биздин эранын II миң жылдыгынын орто ченинде Чыңгыз хандын тукумдарынын ортосундагы ич ара согуштардын күчөшүү байланыштуу кыргыздар Чыгыппи Түркстанда күч ала баштаган. XV кылымда алар Батыш Төцир-Тоого жер ооп келип, азыркы кыргыз элинин этникалык уюктусун түзгөн.

Кыргыздар Эне-Сайда XVIII кылымдын башталышына чейин жашайт. Ошол мезгилде кыргыздарды жунгарлар күч менен Жунгарияга алыш кеткен. Кийин Жунгар хандыгын манжуулар талкалаганда кыргыздардын бир бөлүгү Манжурияга мажбурулап көчүрүлүп, экинчи бир бөлүгү калмактар менен бирге Волга боюна качып барып, кийин Волга бою менен Уралдын азыркы элдеринин курамына кирип калат.

Кыргыздардын тарыхындагы окуялар бир эле эмес, бир нече кылымдан бери Европанын, Россиянын, Кытайдын окумуштууларынын концулүн өзүнө буруп келе жатат. Кыргыз тарыхынын изилдеп-үйрөнүшүү Н.Ф.Миллер, В.Шотт, В.Радлов, В.В.Бартольд, С.В.Киселев, А.Н.Бернштам, С.М.Абрамзон, А.Байтур жана башка окумуштуулар чоң салым копшушту. Соңку он жылдыкстардын ичинде кыргыздардын откондогу тарыхын изилдеп-үйрөнүүдо Кыргызстандын окумуштууларды да барган сайын кобуроо克 роль ойнооп жатат. 1950-1980-жык, кээ бир хакас окумуштууларынын, айрыкча Л.Р.Кызласовдун Эне-Сай кыргыздарынын тарыхый ишмердиктери менен маданиятын кайдагы бир ойдон чыгарылган «байыркы хакастарга» таандык кылыш, синийлик кыргыздардын атын тарыхтан оччурup салууга жасалган аракетине байланыштуу кыргыздардын этникалык тарыхынын татаал проблемаларын чечүү айрыкча курч мунөзгө ээ болду. Илимге жат мындай аракеттерге тарыхчы окумуштуулар О.К.Караев, Н.А.Сердобов, С.Я.Яхонтов, Ю.С.Худяков катуу каршы чыгышты. Илиний коомчуулук бул ойдон чыгарылган «байыркы хакас цивилизациясын» четке какты. Кийин, 90-жылдары «байыркы хакастар» терминин колдонуунун туу-

ралыгын «негиздөө» аракети И.Л.Кызласов тарабынан дагы улантылды. Буга жүйөлөрдү келтирип, С.Г.Кляшторный, С.Е.Яхонтов, В.Я.Бутанаев каршы болушту. Л.Р. жана И.Л.Кызласовдордун концепциясын сынга алып, ага каршы чыккандардын пикиринин маңызы бир гана нерсеге келип такалат: орто кылымдардагы даректердин эч бириnde «хакастар» деген өзүнчө эл эскерилбейт, алардын баарында тең кыргыздар тууралуу гана айтылат. «Хакастар» деген сөздүн өзү — «кыргыздар» этониминин эле кытайча транскрипциясы болуп саналат.

Учурдагы кыйынчылыктарга карабастан, кыргызтаануу илими кийинки 10 жыл ичинде алга карай чоң арым таштады. Түндүк жана Борбордук Азиянын көптөгөн аймактарын өзүнө камтыган кыргыз эстеликтеринин изилденген өрүшү байкаларлык түрдө көниди. Кыргыздардын тарыхы боюнча этнографиялык, фольклордук жана жазма даректерге талдоо жүргүзүү жанданды. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыкка жетиши кыргызтаануу тармагындағы изилдөө иштерине идеологиянын тийгизип келген терс таасирин четтетүүгө көмок берди. Кыргыз элинин улуттук аң-сезиминин өскөнүнө байланыштуу откөндөгү тарыхка кызыгуу олуттуу даражада естү, бул кыргыз элинин откөндөгүлөрүнүн тарыхый мыйзам ченемдүүлүгүн түшүнүүгө көмок бермекчи.

Кыргыздар гяньгүнүн (цзяньгүнү) деген атальш менен биздин эрага чейинки III кылымдын аягында Модэ шанүй тарабынан каратылган уруулардын ичинде кытайдын Хан династиясынын даректеринде биринчи жолу эскерилет. Хунндар тарабынан багындырылган уруулардын ичинде хунндардын Борбордук Азиянын батыш аймактарына үстөмдүк кылуу үчүн жүргүзгөн күрөшүндө юәчка жана усундар менен катар хунндардын негизги атаандашы болгон динлинидер эскерилет. Хунн державасы на-чарлап, кулагандан кийин гяньгүн жерлери биздин заманга чейинки 49-жылы түндүк хунндардын колу Чжи-чжи шанүйдүн чапкынына туш болгон. Тарыхый даректе гяньгүндар шанүйлордүн ордосунан батышты карай 7000 ли жана Чешиден 5000 ли түндүк тарапта жашаганы корсөтүлөт. Гяньгүндардын коңшулары динлинидер болгон. Биздин замандын I-II икк. бою динлинидер хунндарга жана сянбилерге каршы согушкан. Биздин эранын I миң жылдыгынын орто ченинде кыргыздар тарыхый даректерде хәгу же цигу деп атальп, а динлинидер гаогүй жана теле деген атальштар менен белгилүү болгон. Бул мезгилде кыргыздар телес (гаогуйлук динлинидер) бирикмесинин курамында болуп, даректерде айтылгандай, алар менен жарым-

жартылай «аралашып» кетиши мүмкүн болгон. Кыргыздар сяй билерге, кийинчөрөөк жүжандарга көз каранды болгон деген да маалыматтар бар. Биздин замандын V-VI кк. жүжандар теле менен дайыма согушуп турушкан, ошол согуштун жүрүшүндө гяньгуңдарды мүмкүн багынтып алууга жетишken. Бул мезгилдин даректеринде гяньгуңдардын маданияты тууралуу эч кандай маалымат жок. Бирок алгачкы орто кылымдардын мезгилинде кыргыздар европеоиддер катары сыйпатталат, бул кездеги кыргыздардын арасына бетке жана денеге татуировка түшүрүү каадасы тараган. Ошондой эле даректерде кыргыздар менен уйгурлардын тилинин жана маданиятынын окоштугун баса белгиленет, б.а. кыргыздар түрк тилдеринин түркүмүнө кирген тилде сүйлогон.

VI кылымда бийлик колунда турган Ашина аттуу түрк уруусунун Цигу (Кыргыз) аттуу бир оқылу Минуса ойдуунунда «Афу жана Гянь дарыяларынын ортосунда» (Абакан менен Енисейдин) элге сурек жүргүзө баштаган. Бул мезгилде Минуса аймагынын бардык жерине кыргыз маданиятынын эстеликтери тараплат. Жергилитүү калк жарым-жартылай түрдө ассимиляциялашып, же Минуса талааларынын чет-жакаларындагы тайга чолкомуно сүрүлүп, алар кыргыз мамлекетинде кыштый (кулдар — чоочун уруунун адамдары) абалында калышкан. VI кылымда Эне-Сайдагы Кыргыз мамлекети жүжандарга каршы түрктордун которулушунун натыйжасында көз карандысыздыкка жетишken. Бирок Түрк кагандыгынын түзүлүшү менен кыргыздар кайра түркторго көз каранды болуп калышкан. 555-жылы түрк каганы Мухан «тундуктө Цигуну баш ийдирген». Кыргыздар салык катары түркторға «эң курч курал-жарак» берип турушкан. Эне-Сайда кийин Борбордук Азиянын көчмөндоруну каршы согушта кыргыздарга ийгиликти камсыз кылган курал-жаракты жасоо боюнча база түзүлгөн. Түрк кагандыгы кыйрагандан кийин 581-жылы кыргыздар көз карандысыздыкка жетишken. VII кылымда алар сейяントо уруусу башкарган Телес кагандыгына карап турган. Бирок бул кагандыктын кулашы менен кыргыз мамлекети кайрадан өз алдынчалыкка жетишken. Бул мезгилде кыргыздын башкаруучусу Сылива Шибокуй Ачкан Таң империясынын сарайына дипломатиялык визит жасаган. Кийинки жылдары кыргыздар Кытайга бир нече жолу элчи жиберип, товар алмашуу үчүн жылкы айдан барын турушикан.

Экинчи Чыгыш Түрк кагандыгынын түзүлүшү менен VII кылымдын аягында түрктор менен Борбордук Азиядагы үстөм-

дүк үчүн болгон күрөшкө кыргыздар белсене катышкан. Түрк каганы Капаган Саян аркылуу кыргыз жерлерине жасаган ийгилиksiz жортуулунан кийин кыргыздын Барс beg деген ажосунун каган деген титулду алыш жүрүү укугун таанууга аргасыз болот да, ага Кутлуг кагандын кызын, Могилян менен Күл-тегиндин карындашын күйөөгө берген. Ошентип, каган Барс beg кыргыз мамлекетин түрк мамлекети менен теңөөгө жетишкен. 707-711-жылдары кыргыз элчилери Кытайга бир нече жолу барган. 710-711-жөк, аскер башы Тон-Йокук, Могилян жана Күл-тегин башында турган түрк аскерлери катуу даярданып, Саян аркылуу кыргыз жерлерине жортуул жасаган. Түрк аскерлери кыргыздарга капыстан кол салып, Суңанын жанында аларды ырайымсыздык менен талкалаган. Мына ушул салгылашта кыргыз каганы Барс beg да курман болгон, «ал эми анын эли күл-күнгө айландырылган». Минуса ойдуунуна түрк аскерлери жайгашкан. Эне-Сай өрөөнүндө мына ушундан кийин байыркы түрк маданиятынын эстеликтери пайда болот.

Бирок түрктөр Кыргыз мамлекетин биротоло жок кыла алган эмес. Мамлекеттин башында кыргыз ажосу кала берген. Кыргыз элчилери Кытайга байма-бай каттап турган.

Түрк мамлекети кулагандан кийин кыргыздар үчүн Уйгур кагандыгы олуттуу коркунуч туудура баштаган. 751-жылы кыргыздар башка уруулар менен бирдикте уйгур каганы Моюн Чурга каршы көтөрүлүшкөн. 758-жылы уйгурлар Кыргыз мамлекетин жецип алат. Кыргыз ажосу өзүнүн каган титулунан ажырап, кыргыздар жүз жыл бою түштүк өлкөлөрү менен байланыша албай калган.

795-жылы Уйгур кагандыгындагы династиянын алмашылганына байланыштуу кыргыздар көтөрүлүп чыгат. Бирок уйгурлардын каганы Кутлуг бул көтөрүлүштүү аёсуздук менен басууга жетишкен. Кутлугдун жазалоочу жортуулунан кийин Минусада уйгур маданиятынын эстеликтери пайда болгон. Бирок кыргыздардын бул жецилиши анын мамлекеттүүлүгүн жогото алган эмес.

820-жылы Уйгур кагандыгынын начарлаганынан пайдаланып, кыргыздар кайрадан көтөрүлүп чыккан. Ушундан соң жыйырма жылча мезгилге созулган согуш башталган. Бул согуштун алдында кыргыз мамлекетинде бийлиkti борборлоштуруу, аскерди «ондук системада» түзүү. Минуса ойдуунун чет-жакасындагы тайгалык урууларды баш ийдирүү сыйктуу иш-арақеттер жүргүзүлгөн болуучу. Кыргыздардын таасири астына бома уруулары да тартылат. Согуштуу жарыялаш үчүн «кедери

кете баштаган» Уйгур кагандығындагы ички уруулук кагылыштар күчөгөн учур тандалып алынган. Согуш жылдарында уйгур тактысында алты каган алмашылган. Кыргыздар менен катар эле уйгурларга тибеттиктер да қысымын күчтө баштаган. Согуш аракеттери создугуп, «хан согушту жыйырма жылга чейин уланткан». Бара-бара согуштагы ийгилик кыргыздар тарабына ойт. Ошондо жетишкен жеңиштерине шыктанган кыргыз ажосу уйгурлардын каганына мындан деп айткан экен: «Сенин күнүн бүттү. Мен жакында сенин алтын ордонду алып, анын алдына өзүмдүн атымды байлаймын да, өз туумду орнотом. Эгер мени менен кармашың келсе, токтолбостон келгин; эгер колуңан келбесе, тезирәек кеткин».

Согуштун ийгилиksiz жүрүшү Уйгур кагандығындагы оор абалды ого бетер күчтөкөн. 739-жылы министр Гүйлофу төңкөрүш жасап, такка жашы жете элек каган Кәси-төрөнү отургузган. Экономикалык терс кырдаал да күчөгөн: «Ошол жылы ачкачылык болуп, жутушту оору тараган, кар оор түшүп, анын кесепетинен кой, жылкы көп кырылган». Аскер башы Гүйлофуга аскер башы Гүйлу Мохэ каршы көтөрүлүп, уйгурдун баш калаасы Ордо-Балыкка карай кыргыздарга жол ачкан. «Хойху ханы согушту уланта албай калды. Акырында өзүнүн эле аскер башчысы Гүйлу Мохе Ажону Хойху ордосунда алып келди». Ордо-Балыктын жанындагы чечүүчү салгылашта кыргыз аскери уйгурларды талкалаган. Ордо-Балык алынып, андан соң кыйратылып, өрттөлүп жиберилген: Хан согуш учурунда өлүмгө учурал, анын Дәлеси чачылып кеткен. «Ажо өзү тике башчылык кылып, хандын конушу менен ханышшанын турал үйүн өрттөтүп жиберген». Баш калааны курчап турган дыйканчылык аймактар да кыйратылган. «Хойху ханы демейдегидей алтын чатырда отурган. Ажо анын бардык кымбат баалуу буюмдарын тартып алыш, Тай-хо канышшаны туткунга түшүргөн; ушундан кийин ал Лао-Шань тоосунун түштүк тарабына барып жайланашишкан». Уйгурлар жана башка телес уруулары дүрбөлөң түшүп, Монголиядан качышкан. «Хойку тукумдары чачырап кеткен». Кагандык кулап, уйгурлар Байкалдан ары, Манжурияга, Эртиш бойлоруна жер оогон, ал эми уйгурлардын жана телестердин көпчүлүк болүтү Таң империясынын чек арасын жана Чыгыш Түркстанды карай качышкан. Кыргыз каганы уйгурларды талкалоо ушуну менен аяктады деп эсептеп, өз ордосун Монголияга көчүргөн. Уйгур каганынын туткунга түшүрүлгөн аялын — кытай императору Сянь-цзундун кызын ал 841-жылы аскер тобунун коштоосунда мекенине жөнөткөн. Балким, кыргыздар

талаа аймагындағы бийлик әми кыргыздарга таандык деген кабарды императорғо ушундай амал менен билдиригиси келиши көндири. Бирок Таң империясының чек арасына барып токтогон Үцзэ каган башында турган уйгурлар кыргыз элчилерин колго түшүрүп. Тай-хону карман калышкан. Кыргыздар Тай-хону издең табыш үчүн аскер тобун жиберет. Уйгурлардын артынан түшкөн кыргыз аскерлери Чыгыш Түркстанга жана Гоби чолунүн түштүк жағындағы Эдзин-гол дарыясының өндүрүнө чейин кирип барышкан. Кытайлардын азгырығы менен министр Або башында турган кыргыз аскерлери Түштүк Манжурияга жортуул жасап, уйгурларды колго түшүрүп, шивэй урууларын талкалышкан. Кыргыз каганы менен Таң императорунун ортосунда уйгурлар тараптан болчу коркунучту четте-тиши үчүн жандуу дипломатиялык кат жазышуу жүргүзүлген. Кытайлар кыргыздардын уйгурларга каршы күрөшүн колдогону менен, кыргыздардын күчтөнүп кетишинен корккон. Кыргыз кагандары Борбордук Азиядагы өз бийлигин колдон чыгарбоого умтулушуп, Таң империясы менен болгон дипломатиялык байланыштарды колдоого алыш турган. IX кылымдын ақырында уйгурлардын жандана баштаганына байланыштуу кыргыз аскерлери кайрадан Чыгыш Түркстанга жортуул жасап, Пенчул жана Ак-Суу шаарларын басып алыш, Кашкарга чейин жетет. Ал кезде уйгурлар менен салгылашып жаткан тибеттиктер да кыргыздарга ынтымакташ болушкан. Бирок «хягас хойхуну толук жеңе алган эмес» — Турпан менен Ганьчжоудогу уйгур кагандары өзүнүн көз карандысыздыгын сактап калышкан.

Уйгур кагандыгынын талкаланышы жана Борбордук Азиянын кең мейкиндеринин каратылып алышыны бүткүл бул аймактарда Кыргыз кагандыгынын түзүлүшүнө алыш келген. Бул кыргыз мамлекетинин, согуш өнөрүнүн, маданиятынын болуп көрбөгөндөй күч алыш турган мезгили болгон. Кагандыкта рун жазмасы жана дүйнөлүк диндер тарайт. Кыргыз кагандары мамлекетке акча жүгүртүүнү кийирүүгө аракет кылып, шаар курууну жана дыйканчылыкты колдоого алышат. Кыргыз маданиятынын эстеликтери Минуса ойдуунун чегинен тышкary бүткүл Борбордук Азияга кенири тарагат.

Бирок «улуу кыргыз доөлөтүнүн» мезгили анча узакка созулган эмес. Кон жылдар бою улантылган согуштан, көп адамдарынан ажырап, алсырап калгандыстан, Борбордук Азиянын кең мейкиндеринде чачкын жайгашкан кыргыздар жаңы баскынчыларга — монгол тилдүү көчмөн кидандарга каршылык көрсөтүүгө шайы келбей калган. Х кылымдын башында кидан-

дар Монголияга бир нече жортуул жасап, аны Алтайга чейин баш ийдирүп алышат. Кыргыздар Саян-Алтайды жана Чыгыш Түркстандын бир катар аймактарын өз колдорунда сактап калышкан. Мурда бирдиктүү болуп келген кыргыздардын этническик биримдиги экиге бөлүнүп кеткен. Бул кезде Түштүк Сибирдеги кыргыздар кидандарга көз каранды болуп калса керек. Х кылымдын орто ченине карата кидандар менен кыргыздардын ортосунда жалпы чек ара болгон эмес. Кээде кыргыздар мурдагыдай эле Ляо империясынын сарайына элчи жиберип турган.

XI-XII кк. кыргыздардын Монголия менен Тувадан Минуса жана Чулум бойлоруна ағылып көчүп келе баштаганы байкалган. Ушул кезде монгол талааларын чыгышынан монгол тилдүү кочмөндөр ээлэй баштыйт. Кыргыз маданиятына монгол маданиятынан бир топ жаңы көрүнүштөр кирет. Эне-Сайдагы Кыргыз мамлекети бир нече улустарга бөлүнүп кетет.

Чыгыш түркстандык кыргыздар коңшу мусулмандардын таасири менен өзүлөрүнүн мурунку каада-салтын жоготуп, маданий жактан эне-сайлык кыргыздардан бир топ обочолонуп кетиши肯. «Кыргыздарда өлгөндөрдү өрттөп жиберүү каадасы болгон; муун менен алар от адамды тазалап, ыпластыктан арылтат деп ойлошкон. Алардын откөндөгү каада-салты мына ушундай болгон, кыргыздар мусулмандарга коңшу жашай баштагандан тартып өлгөндөрүн жерге көмө башташкан».

XII кылымда түштүк түркстандык кыргыздар Елүй Даши башында турган кара-кидандардын чабуулuna туш болгон. XII кылымдын орто ченинде кыргыздар наймандардан кысым коргон.

XIII кылымдын баш ченинде монгол каганы Чыңгыз өзүнүн уулу Жүчү башында турган аскерди Саян-Алтайды каратып алууга жиберген. Кыргыз башчылары мындан өз элибизди тукум курут кылып албайлы дешип чочулап, салгылашсыз баш ийип берген. Мында монголдор кыргыздарга монгол армиясы үчүн аскер берип турасың деген негизги шартты койгон. 1218-жылы туматтардын көтөрүлүшүнүн учурунда монголдор кыргыздардан ошол көтөрүлүштү басууга аскер сураган, кыргыздар аскер бербей кайра, өзүлөрү да кошо көтөрүлүп чыккан. Ушундан соң Жүчү Түштүк Сибирди кайрадан багындырууга аргасыз болгон. Монгол аскерлерди Тыва, Минуса жана Алтай аркылуу сапырык салып откон. Мына ушул жортуулдан кийин кыргыз калкынын бир болугу багынып берүүгө аргасыз болуп, бир болүгү Чулум боюндагы тайгаларга качкан. XIII кылымдын

экинчи жарымында кыргыздар Чыңгыз хандын тукумдарынын ортосундагы так талашуудан келип чыккан өз ара согуштарга аргасыздан аралашып калышкан. Аталган согуштардын учуринде кыргыздардын Эне-Сайдагы ээликтери Юан империясынын карамагына өтүп, чыгыш түркстандык кыргыздар Чагатай улусунун курамына кирип калган. Ич ара согуштардын жүрүшүндө кыргыздарды бир нече жолу Саян-Алтайдан Монголияга, Маникурияга. Кытайга жер каторууга аргасыз кылышкан. Ушундан улам Минуса талаалары ээн калып, ал жерлерге кыштымдар келип отурукташкан. Монголдор бул аракети менен кыштымдарды кыргыздарга карши тукурууга аракет кылган болуу керек. Мына ушул мезгилде Саян-Алтайда курал-жарак жана қымбат баалуу буюмдар кошо көмүлгөн кыштым төбөлдерүүнүн корүстөндөрү пайда болот да, Минусада кыргыз эстеликтериинин саны азаят. Саян-Алтайда монголдордон, уйгурлардан жана кытайлардан турган калк түзүлөт.

Юан империясынын кулашы менен Эне-Сайдагы кыргыз жерлери батыш жана чыгыш монголдордун, ойрот жана халхас хандарынын өз ара күрөш-салтылашынын аренасына айланып, бул XVIII кылымдын башы чейин улантылат. Орустардын кысымы астында жунгарлар кыргыздарды Жунгарияга зордоп көчтүрүп кетет. Чыгыш түркстандык кыргыздар биздин замандын II миң жылдыгынын ортосуна чейин Могоолстандын тоолорундагы «токой уруулары» деп эсептелип келген. Ушул мезгилден тартып алар азыркы кыргыз элиниң этникалык уютикусун түзүп, ичине Төцир-Тоо менен Жети-Суудагы көптөгөн түрк тилдүү жана монгол тилдүү урууларды сицирип алышкан.

Енисейди мекендей турган мезгилиnde кыргыздар бай жана өзгөчөлүү маданиятты жаратышкан (дал ушул маданияттын жетишкендиктерин Л.Р.Кызласов менен И.Л.Кызласов ойдон чыгарылган «байыркы хакастарга» таандык кылууга аракеттенишкен).

VI-VIII кылымдардагы кыргыз маданиятынын эстеликтери Минуса ойдуунун аймагына топтолгон. Булар — «чаа-тас» («согуш ташы») деп аталган коргон мүрзөлөр. Алар тегерек же чарчы түрдө жалпак таштардан тургузулган стеласы (таш мамы) бар таш коргондор. Бул мүрзөлөрдө өлгөндөрдүн соөкторү, алардын жанына азык куюлган идиш, эт кошо комүлгөн. Мүрзөлордүн ичинде, ошондой эле, ар кандай буюмдар, қымбат баалуу идиш-аяктар, ат жабдык, асем буюмдар катылган жашыруун жай (тайниктер) учурайт. Мындай мүрзөлөр бай

кыргыздарга таандык. Карапайым адамдар анча чоң эмес мүрзого, эч кандай буюм-тайымсыз эле көмүлгөн. Балдардын соөгү орттөлгөн эмес. Кул-кыштымдар топурагы жана кырдалган же нокой мүрзөлөргө же чаа-тастардын дубалынын түбүнө коюлган. Бул мезгилдеги эстеликтерден конуштар, чеп курулуштары, кенчтер, аска бетиндеги сүрөттөр, эн тамгалар, рун жазмалары да белгилүү.

Кыргыз маданиятынын VI-VIII кылымдарда эң кеңири тараплан элементи — карапа идиш аяк, ал «кыргыз кумаралары» деген аталышта илимге колдонууга алынды. Кол менен жабынтырылып жасалган ар түрдүү түспөлдөгү идиш-аяктар да кезигет.

Ошондой эле темир жебелер, кайың саадактар, бир миздүү шамшарлар да табылган. «Чаа-тас» дооруна кош миздүү кылыштар, найзалар, айбалталар, калканлар, ат жабдыгынын буюмдары, курлар жана ар кандай асем буюмдар таандык. Табылгалардын ичинде сойкөлөр, шуру-мончоктор, кытайдын коло тыйындары да бар. Алардын арасынан жука алтын канылтыр менен жабылган аттын башы жана койдун бедиздери сыйктуу коло тумарлар кезигет.

Конуштардан эмгек шаймандары, тиричилик буюмдары, темир кол онорчүлүгүнүн издери табылган.

Комплекстерде Кытайдан Эне-Сайга соода аркылуу алып келинген асем буюм-тайымдар жана тыйындар кезигет. Кыргыздардын маданиятында түрктор менен уйгурлардын маданиятына мүнөздүү элементтер да бар.

IX-X кылымдарда, «улуу держава» доорунда, кыргыз маданиятынын эстеликтери Түндүк жана Борбордук Азиянын аймагына кеңири тараплат. Алар Минуса, Тува, Алтай, Батыш жана Чыгыш Сибирь, Чыгыш Казакстан, Монголия, Чыгыш Түркстандан табылган. Алардын көпчүлүгү Тувада топтолгон. Булар — анча чоң эмес крепидасы жана стеласы бар тегерек түспөлдөгү таш коргондор, ал стелаларда рун жазуулары жана эн тамгалар бар. Анча терең эмес казылган көрдө ерттөлгөн соөктор, ўй айбанаттарынын сооқторунүн калдыктары, идиш-аяктар, курал-жараектар, ат жабдыктары, белге курчалуучу буюмдардын комплекси жолугат.

Кыргыздардын курамына бул мезгилде союздаш уруулар да кирген. Булардын каада-салты кыргыздардын турмушунда да таасириң тийгизген. Кагандыктын аймагында кыргыздардан бир топ эле айырмаланган көптөгөн кочмөн жана аңчы уруулар, түрктор, уйгурлар жашап турган. Минусадагы изилденген

кыргыз конуштарынын кээ биринен темир кол өнөрчүлүгүнүн издери да байкалат. Бул мезгилте кыргыз ажолору узак меөнөткө чыдай турган курулуштарды жана шаар тибиндеги ко-нуштарды курууга жасаган аракетинен маалымат берген чоподон салынган курууштар («уйбат чебине» окшогон) таандык болушу ыктымал. «Улуу держава» дооруна кыргыз рун жазмаларынын негизги бөлүгү, кээ бир петроглифтер жана кенчтер тиешелүү.

Бул мезгилдин буюмдарынын тобунда орчуунду өзгөрүүлөр болуп өткөн. Карапа идиш-аяктар тиричиликте колдонуудан калып, алардын ордуна металл идиш-аяк тараала баштаган. Алардын арасында, ошондой эле, тойлордо урунула турган кымбат баалуу алтын жана күмүш идиш-аяктар да жолугат.

«Улуу держава» доорунда курал-жарак жасоо өнөрү болуп көрбөгөндөй өөрчүгөн. Кыргыздар арасында жоо-жарак катары колдонулган кош миздүү түз кылычтар, кадимки кылычтар, найзалар, айбалталар, шамшарлар, жаалар жана ар түрдүү жебелер пайда болот. Булардын арасында айрыкча темир калкандарга каршы атылчу учтуу куралдардын саны абдан көп учурдайт. Коргонуш учун туулга, калкан, соот колдонулган. Жоокерчиликке минилчү аттар үртүк менен жабылган. Кыргыздардын арасында аскердин өзгөчө түрү катары соот кийип, колуна калкан алган атчан аскерлер биринчи пайда болгон. IX-X кылымдарда куралдануу деңгээли боюнча кыргыздар Борбордук Азиянын башка көчмөн элдеринен байкаларлык даражада алдыда туруп, бул уйгурлар менен болгон салгылаштарда аларга жеңишти камсыз кылган.

Кыргыздардын ат жабдыктары жана жоокерчилик кийим-кечеси да отө ар түрдүү. «Улуу держава» доору кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн гүлдөп турган учуру болгон. Жүгөн, басмайыл, көмөлдүрүк, куюшкандар ар түркүн оймо-чиймелүү коло жасалгалар менен кооздолуп, а тургай айрым учурда алтын да жалатылган. Комплекстерде ар кандай асем кооз буюмдар, тиричилик буюмдары, эмгек шаймандары кезигет. Тан империясы, Чыгыш Түркстан жана Орто Азия менен болгон түзөн-түз алака-катыштардын натыйжаласында чет элдик буюмдардын кобүрөөк ағылып келишине мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Булардын ичинде Кытай тыйындары менен күзгүлөрүнүн саны абдан көп. Кээ бир тыйындарда рүй жазмалары бар, мындан акча жүгүрттүү киргизүүгө жасалган аракет байкалыш турат.

Маданияттагы өзгөрүүлөр көп тармактуу болгон. Курал-жарак жана зергерлик кол өнөрчүлүк жагындағы кыргыз мада-

нияты локалдык мұноздұу эмес, жалпы көчмөндөргө таандык белгилерге әэ болгон. Кошундуқ маданиятка мұноздұу болгон курал-жарак, кемер курлар жана ат жабдыктар, кымбат баалуу идиш-аяктар, асем жасалгалар әң бир ар түркүмдүүлүкко жетип, башка көчмөн маданияттары үчүн үлгүгө айланған.

Кыргыздар дүйнөлүк диндерге, манихейчиликке, буддизмге кызыгышкан, булардын бардыгы кыргыздардын жазма эстеликтери менен торевтикасынын предметтеринен көрүнөт.

IX-X кылымдардагы кыргыз маданиятынын ургаалдуу өнүгүшү оцой-олтоң мәннет менен жетишилген эмес. Бул үчүн әбекесиз аймакта көптөгөн омурлор кыйылып, көптөгөн уруулар чачылып-чарпылган, аларды токtotуш мүмкүн эмес эле. Кидандардын кысымы астында кыргыздар өзүнүн мамлекеттик жана этникалык биримдигин жоготуп алышкан. Чыгыш түркстандык кыргыздардын маданияты әмдигиче изилденбей келе жатат.

XI-XIV кылымдардагы Минуса менен Чулум боюндарды кыргыз маданиятынын эстеликтери бир топ жакшы изилденген. Ал эстеликтер Алтайдан да, Тувадан да, Ачы-Мари токойлуу талааларынан да учурайт.

Маданияттагы өзгөрүүлөр өлгөндү коюу каада-салтына, курал-жарак, ат жабдык, торевтика жасоо өндүрүшүнө да таасириң тийгизген. XI-XIV кылымдардагы кыргыздардын көрүстөндөрүндө маркүмдү марттөө салты боюнча көмүп, тегеректеп таш менен корумдап коюу мұноздұу болгон. Мындай коргондордон орттөлгөн сөөктөрдүн калдыктары, темир курал-жарастар, ат жабдыктар учурайт. Алардын бардыгы өлүктү көмүүдө орткө чалдыкканы корүнүп турат. Кәэде мындай корустөндөрдө жоокерлердин иттери да кошо көмүлгөн.

Бул мезгилге таандык конуштар Минусада изилденген. Орто кылымдардын онуккон мезгилине тоолордун чокуларындағы жана капиталдарындағы коргонуучу чептер таандык. XI-XII кылымдарда Уйбат дарыясынын өндүрүндө «чеп» турган болуш керек. Биздин замандын экинчи миң жылдыгынын башында кыргыздар рун жазмасын жоготуп алышкан. Шул эле мезгилге кәэ бир кенчтер да таандык.

Буюмдардын түрлөрүндө чоң өзгөрүүлөр пайда болот: карапа буюмдар дәэрлик жок болуп, металл идиш-аяктардын кецири пайдаланылганы байкалат. Курал-жарак жасоо барган сайын өөрчүтүле берген. Кыргыз жоокерлери кош миз кылычтар, кадимки кылычтар, найза, айбалта, жаа, жебе менен куралданышкан (булардын ичинен жебенин жалпак темир тыкстары

көбүрөөк таралган). Коргонуу үчүн туулга, кабырчыктуу жана каңылтыр калкандар колдонулган.

Ат жабдыктарды жасоо андан ары онуктүрүлгөн. Бул айрыкча торевтика буюмдарынан даана корунот. Бетине күмүштөн чегерип, темирди чою жолу менен торевтика буюмдарын жасаоонун жаңы технологиясы өздөштүрүлгөн. Буюмдарга оймо-чийме салуу да өзгөрүлгөн. Татаал, көбүнчө өсүмдүктөр түрүндөгү оймо-чиймелерден геометриялык оймо-чиймеге отө баштаган.

Эстеликтердин ичинде кооз асем жасалгалар, тиричилик буюмдары жана эмгек шаймандары учурайт.

Каада-салттагы жана жабдык-шаймандардагы өзгөрүүлөр стадиялык мүнөздө болгон. Алар — торевтикада жаңы технологиянын өздөштүрүлүшүнө жана монгол тилдүү кочмөндөрдүн таасирине байланыштуу.

XIII-XIV кылымдарда эне-сайлык кыргыздардын маданиятында анча өзгөрүү болгон эмес. Минуса менен Чулум боюнда тооптолгон эстеликтердин аймагы тарыган. Бул мезгилдеги бейит эстеликтери мурдагыларынан анча айырмаланбайт. Буларда соөк орттолуп, анын жанына курал-жарак жана ат жабдыктар кошо көмүлгөн. Алардын бейиттери тегерек коргон түрүнде салынган.

Монголдор мезгилиндеги конуштардын орду изилдене элек. Буюмдардын комплекси мурдагылардан анча айырмаланбайт. Курал-жарактардан кош миз кылыч, жебе жана жаа, калкандар белгилүү. Ат жабдыктардын оймо-чиймелери өз алдынчалыгы менен айырмаланып турат. Булардын арасында тиричилик буюмдары менен эмгек шаймандары да учурайт. Кытай тыйындары абдан сейрек.

Маданиятындагы өзгөрүүлөр эволюциялык мүнөздө болгон. Монгол маданияты кыргыз маданиятына олуттуу таасир корсөтө алган эмес.

Алгачкы жана онуккон орто кылымдардагы енисейлик кыргыздардын маданияты Борбордук Азия чолкомунун маданий жактан онүгүшүндөгү маанилүү көрүнүш болгон. Ал маданиятка материалдык ондүрүш, аскер иши жана колдонмо онор жаатындагы бир катар жетишкендиктер таандык. Байыркы түрк маданий дүйнөсүнүн ажырагыс бир болугү болуу менен бирге кыргыз маданияты өзүнө гана таандык бир катар оригиналдуу кайталангыс белгилерин сактап калып, контогон кочмон элдердин маданияттарынын салтын өөрчүүтө отуруп, маданий генезге өз салымын кошкон.

## **Кайталоо жана өзүн өзү текшерүү үчүн суроолор**

1. «Түрк» термини жөнүндө.
2. Түрк кагандыгынын түзүлүшү.
3. Батыш түрк кагандыгы. Истеми каган.
4. Түргөш кагандыгынын түзүлүшү.
5. Анын башкаруучуларынын ички жана тышкы саясаты.
6. Карлук мамлекетинин түзүлүшү.
7. Анын кагандарынын ички жана тышкы саясаты.
8. Изилдеочулор эне-сайлык кыргыздар жөнүндө.
9. Жазма даректердеги байыркы эне-сайлык кыргыздар.
10. Эне-сайлык кыргыздардын кагандыгынын түзүлүшү.
11. «Улуу Кыргыз доолоту».
12. XI-XV кылымдардагы эне-сайлык кыргыздар.
13. Эне-сайлык кыргыздардын маданияты.
14. X-XIV кылымдардагы чыгыш түркстандык кыргыздар.

### **Адабияттар:**

Бартольд В. В. Киргизы // Соч. Т. П., ч. 1. — М., 1963.

Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Ч. 1. — М.; Л., 1950.

Введение в историю кыргызской государственности: Курс лекций для вузов. — Бишкек, 1994.

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. — М., 1993.

Кара уулу Омуркул. Көөнө түрктер тарыхы. — Бишкек, 1994.

Караев О. К. К вопросу о терминах кыргыз и хакас // Народы Азии и Африки. — 1970. — № 4.

Кляшторный С. Г. О статье И. Л. Кызласова «О самоназвании хакасов» // Этнографическое обозрение. — 1992. № 2; Яхонтов С. Е. Слово «хакас» в исторической литературе // Ошонун өзүндө; Бутанаев В. Я. Вопрос о самоназвании хакасов // Ошонун өзүндө.

Кызласов Л. Р. Взаимоотношение терминов «хакас» и «кыргыз» в письменных источниках VI-XII вв. // Народы Азии и Африки. — 1968. — № 4.

Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; Л., 1951.

Маявкин А. Г. Материалы по истории уйголов IX-X вв. — Новосибирск, 1974; Ошол эле. Танские хроники о государствах Центральной Азии. — Новосибирск, 1989.

Худяков Ю. С. Кыргызы на Табате. — Новосибирск, 1982; Ошол эле. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. — Новосибирск, 1980; Ошол эле. Кыргызы на Енисее. — Новосибирск, 1986; Ошол эле. Кыргызы на просторах Азии. — 2-е изд., исправл. (Отв. ред. Т. Чоротегин). — Бишкек, 1995.

Яхонтов С. Е. Древнейшее упоминание названия «киргиз» // Советская этнография. — 1970. — № 2.

## **З - Б А П**

### **КАРАХАНИЛЕР КАГАНДЫГЫ (Х к. жана XIII к. башы)**

#### **§ 1. Х кылымдагы Борбордук Тәцир-Тоонун жана Жети-Суунун калкы. Караханилер династиясынын этностук теги**

Караханилер кагандыгынын башында турган династиянын этникалық түпкүч чыгышы жөнүндө бирдиктүү бир пикир ушул убакка чейин жок. Ж.Дегинь, Х.Д.Френ жана башкалар Каражанилерди уйгурларга, Ф. Гренер менен Э. Шаванн — карлуктарга, В. В. Григорьев — а дегенде уйгурларга, андан кийин — карлуктарга, Ахмед Зеки Велиди Тоган — алтайлык түрктөрго таандык кылышкан. О.Прицактын пикири боюнча, Каражанилер карлуктардын чойрөсүнөн чыккан, алардын уруулар конфедерациясына чигилдер менен ягма кирген. В. В. Бартольд а дегенде Каражанилер династиясы ягманын чойрөсүнөн чыккан дыгы жөнүндө гипотезаны айткан. Бирок кийинчөрээк ал уч элди — карлуктарды, ягманы жана чигилдерди болуп корсotүп. Каражанилер мамлекетинин башкаруучулары ушуладын ичинен келип чыгышы мүмкүн деген пикирге келген. Азыркы убакта Махмуд Кашгаринин (XI к.). Жусуп Баласагунинин (XI к.) эмгектериnde жана башка жазма булактарда камтылган бир катар фактalaryды, маалыматтарды талдоо Каражанилер династиясынын чигилдердин чойрөсүнөн чыккан дыгын ырастайт.

Х к. Борбордук Тәцир-Тоонун жана Жети-Суунун аймагында Каражанилер кагандыгынын түзүлүшүндө негизги роль ойногон ар түрлүү уруулар же алардын тайпалары жашаган.

Жазма булактарда IX-X кк. карлуктардын жайгашкан райондору корсotулғон. Кудама Ибн Жафар (IX-X кк.) Борбордук Тәцир-Тоодо Касра-Бас деген жердеги карлуктардын кылкы жайыттары жөнүндө эскерет; Ибн Хаукал (X к.) Барак (Чирчик) дарыясынын жана Шаштын (Сыр-Дарыянын) күймасы жөнүндө айтып, анын бир агымы Бискемден, ал эми экинчиси — Жид-

галдан чыккандыгын, бирок негизинен алар карлук-түрктөрдүн олкосунон ағып чыгаарын жазат. Демек, азыркы Пскем жана Чаткал дарыяларынын жогорку ағымында жана алардын ара-лыгындагы аймакта карлуктар жашаган. Карлуктардын өлкөсү боюнча 25 күн саякат жасаган Абу Дулаф (Х к.) алардын жергесинде. Талас тоолорундагы күмүш кениң жөнүндө эскерет.

Белгисиз перс авторунун (Х к.) «Худуд ал-аалам мин алмацрык ила-л-магриб» «Ааламдын чыгыштан батышка чейинки аймактары» деген чыгармасында карлуктарга таандык болгон шаарлар, кыптактар, жердин аттары, тоолор жана көлдор санаалып корсotулғон. Масселен. Чүй ороонундө томондөгү кыштактар болгон: Кулан, Мирки (азыркы Мерке). Нузкат, Ысык-Көл ойдуңунда — Урун-Арт, Барсхан.

Мына ошентип, чыгыш авторлорунун маалыматтарына караганда IX-X кк. карлуктардын негизги калкы Борбордук Тәцир-Тоодо жана ага тутумдаш жерлерде жашаган. Алардын кәэ бир болұғу Талас ореөнү менен Исфижаб (азыркы Чымкент-ке жакын жердеги Сайрам кыштагы), Фараб (Оттар) шаарларынын ортосунда жана Азиянын башка бир катар райондоруда жашаган. Карлуктар мекендейген Борбордук Тәцир-Тоо жана Жети-Суу аймактарында, аларға баш ийген уруулар — тұхсилер, чигиідер, аргу ж.б. да жашагандыгын белгилей кетүү керек. Кийинчөрәэк карлуктар Каражанилер мамлекетин түзүү до маанилүү ролду ойногон. Бирок, орто кылымдагы авторлордун кәэ бир маалыматтарына караганда Каражанилердин теги карлуктардан болупп мүмкүн эмес. X к. биринчи жарымында карлук уруусу Борбордук Тәцир-Тоодогу саясий турмушта мурдагыдай чечүүчү роль ойнобой калған. Ырас, карлуктардын жабгуusu үстүртөн болсо да өлкөнүн башчысы деп эсептелген, бирок иш жузүндо шаарлар менен райондордогу бийлик жергиликтуу карлуктардын жана башка уруулардын башчыларынын колуна откон, бул жазма булақтардагы маалыматтар менен да ырасталат. Масселен, чигилдердин башында тексин турган, анын ордосу Яр шаары Ысын-Көлдүн түштүк жээгинде болғон. Тараз шаарынын акими айлас деп, ал эми Суябдың — яланшах деп аталған. Тұхсилердин жана карлуктардын бир тайпасы болғон лабандардын башкаруучулары күртпекин деген титулду алыш жүрүшкөн. Бул шаарлар менен ээликтөрдин өздөрүнүн аскердик кошууну болуп, душманга каршы бир канча миң жоокери менен чыга алған.

Абу Дулаф (Х к.) «карлуктар бири-бирин дайыма таарынтып, кысымга алыш турушат, бири-бирине ичи тардык кылыш-

шат» деп жазган. Бул айтылгандар карлуктардын ээликтериинин бытырандылыгын жана X к. ортосунда алар Борбордук Тенир-Тоодо саясий үстөмдүгүн жоготкондугун далилдейт. Жогоруда келтирилген фактылар X к. биринчи жарымында аталган чолкомдун элдеринде бирдиктүү мамлекеттик түзүлүш болгон эместигин жана карлуктардын жабгусу мурда өзүнө баш ийген урууларды кайрадан бириктириүүгө жана Каражанилер династиясына башчылык кылууга кудурети жок экендигин ырастайт.

Ошол мезгилдеги ири уруулардын бири ягма болгон. IX-X кк. алардын негизги болугу түндүктө Нарын дарыясы боюнча карлуктар менен чектеш болуп, Борбордук жана Батыш Тенир-Тоодо жашаган. Махмуд Кашигаринин маалыматы боюнча ягма башка уруулар менен катар Иле жана Талас дарыяларынын өрөөндөрүнде да жашаган. Ягманын бир болугунун түндүккө, Жети-Сууга жылышын, бул крайды Каражанилердин жеңип алуусу менен байланыштырууга болот. Бир жазма булакта ягма уруусунун падышасы Бугра хан деген титулду алып жүрөт деп айтылган. Мына ушул маалыматтын негизинде Каражанилер династиясынын ягмалардан чыгышы жонундо пикир келип чыккан. Ырас, алар Каражанилер башчылык кылган уруулар биримдигинин курамында маанилүү ролду ойношкон. Бирок Каражанилер династиясы ягманын чойрөсүнөн чыккандыгында шек бар. Муну төмөндөгү фактылар далилдейт: Жусуп Баласатуни ягманын беги (ханы эмес) жонундо бекеринен эске салбайт. Махмуд Кашигари уруулардын тилдерин эки топко болот. Алардын бирине огуздардын тили, экинчисине чигил жана түрк (б.а. хакан) тили кирет. Махмуд Кашигаринин лексикалык маалыматтары боюнча ягманын тили огуздар таандык болгон топко кирген. Автор ягманын, тухсинин, кыпчактын, ябакунун, татарлардын, кай, жумулдун жана огуздардын тилдери бири-бирине абдан жакындыгын жана заль тамгасын алар йа менен алмаштырышканын, огуз, кыпчак, ягма тилдеринде «азыг» деген сөз «азык» деген маанини берээрин белгилейт. Махмуд Кашигари «биздин аталарыбыз — эмири хамир деп аташкан, анткени гуздар эмир дегенди айта албайт» — деп жазат. Мындан огуздар таандык болгон топко кирген ягма уруусунун түрк диалекти Каражанилер династиясынын өкүлдөрүнүн тили болушу мүмкүн эмес деп болжоого болот.

Каражанилер кагандыгын түзүүдо бир кыйла роль ойногон дагы бир уруу түргөштор болуп саналат. «Худуд ал-аалам» чыгармасынын автору жана Гардизи (XI к.) аларды: тухси жана

аз деп эки топко болушот. В.М.Минорский Гардизинин маалыматтарын талдап чыгып, тухси менен аздарды Иле Ала-Тоосунун Кастан ашуусунун батышыраак тарабында жашаган деген корутундуга келет, бирок аларды картада Курдай ашуусунун батышыраак жагына жайгаштырат. Махмуд Кашиги тухсини түрк уруусу деп атап, аларды башка элдер менен катар Иле дарыясынын өрөөнүндо жашап турган деп эсептейт. Жазма булактарда түргөш урууларынын Каражанилер династиясынын жортуулдарына катышканыгы жөнүндө маалыматтар жок. Бирок тухси менен аздардын ээлеп турган аймактарына карағанда алар X-XI кк. Каражанилер мамлекетинин тарыхый окуяларына катыша алмак.

Жети-Сууда батыш түрк, түргөш жана карлук кагандыктарынын бийлиги астында согдуулуктар да жашаган. Алардын Согдудан бул крайга ооп келиши V к. эле башталган, бирок көпчүлүк калкы VI-VII кк. көчүп келишкен. Кийинчөрөк согдуулуктар негизинен түргөш жана карлук уруулары менен аралашып кеткен.

Чигилдер X к. Борбордук Төцир-Тоонун жана Жети-Суунун калкынын басымдуу болуктөрүнүн бириң түзгөн. Алар Каражанилер кагандыгынын курамында чечүүчү ролду ойногон. Жазма булактарда чигилдердин Борбордук Төцир-Тоодо жана Жети-Сууда жайгашып тургандыгы жөнүндө бир нече маалыматтар бар. «Худуд ал-аалам» чыгармасынын автору алардын аймагында Сикуль (Ысык-Көл) шаарын эскерет.

В.Бартольддун божомолдоолорунун бири — Каражанилер династиясынын чигилдерден чыкканыгы жөнүндөгү пикири чыгыш авторлорунун маалыматтарына негизденет, ал маалыматтар боюнча чигилдер Ысык-Көлдө жана Иле өрөөнүнде жашашкан. Кийинчөрөк алар Каражанилердин аскердик күчүн түзүшкөн. XI кылымда «чигил» деген ат түрк элдеринин көпчүлүк болугүнө колдонулган. Мындан тышкary, огуздар Амударьянын чыгышында жашаган бардык түрктөрдү чигилдер деп аташканыгы белгилүү. В.В.Бартольддун бул божомолун томондогү аз белгилүү болгон тарыхый фактылар менен коштоого болот.

Орто Азияда Каражанилердин жана Газневилердин династияларынын жогорулашынын жана атаандаштыгынын замандашы Фирдоусинин поэмасында чигилдер бир канча жолу эске алынат. Эки мисал келтирели:

«Падыша Гурсарага жасоолдор алып келгенде,  
Чигилдик түрктөр коркконунан калтырашты».

«Аскер башы Каражан, тортүнчү уулу атасына келди  
(б.а. Афрасиабга)  
ага (атасы) согуш майданына татыктуу  
турк-чигилдин отуз миң аскерин,  
(Ошондой эле) тараздык, огуздук  
жана халлухтук атчандарды, машыккан  
отуз миң атчандарды берди»<sup>1</sup>.

Фирдоуси бил жерде чигилдерди, карлуктарды жана огуз-туркмөндөрдү легендарлуу Афрасиабдын жоокерлери деп атап, байыркы мезгилдин эпикалык окуяларын өзү жашап турган доорго таандык кылыш жиберген. Маселен, «туркмөн» деген термин жазма булакта X кылымда (Чүй орөөнүндө) биринчи жолу эске алынат. Фирдоусинин келтирилген ырында Каражанга берилген аскерлердин жарымы чигилдерден турганы, ал эми экинчи бөлүгү бир канча уруулардын — огуздардын, карлуктардын жана Тараз шаарынын калкынын өкүлдорунөн тургандыгы озгочо кызыгууну туудурат. Демек, чигилдер бул ханзааданын аскерлеринин негизги уюткусун түзгөн. Эгер Фирдоусинин чигилдер жөнүндө бул маалыматтары автордун мэггилине таандык болсо, анда чигилдер Каражанилик кагандардын аскердик таянычы болуга тийип.

Фирдоусинин экинчи бир маалыматын Каражанилер династиясынын чигилдерден келип чыккандыгынын пайдасына эң конкреттүү далил деп атоого болот. Ирандык жана турандык (б.а. түрктүк) өкүмдарлардын аскерлеринин салгылашуусун сүрөттөп, ал мындай деп жазған:

«Ал (Гөштасп, ирандык аким — О.К.) такка отуруп,  
Туран падышасы (Эржас — О.К.) менен болгон  
салгылашу жөнүндө ой жүгүрттү»<sup>2</sup>.

Бул ырдын түп нускасында «туран» деген сөздүн ордунда «чигил» деген сөз турат<sup>3</sup>. Бул кокусунан эмес чыгар. Ал согуш жөнүндө ырдын жогоруда келтирилген жана бир катар башка саптарын саманилик абын Даики жазған, аны Фирдоуси «Шахнаамага» киргизген (Даики 980-жыл ченде олтүрүлгөн). Бул убакта Борбордук Тецир-Тоодо Каражанилер кагандыгы

<sup>1</sup> Фирдоуси. Шахнаме, кн. 2./ перев. с перс. (фарси) В. Державина и С. Липкина, — М., 1964. — С. 396.

<sup>2</sup> Фирдоуси. Шахнаме, Т. IV. Перев. с фарси. Ц. Б. Бану-Лахути. — М., 1969. С. 89.

<sup>3</sup> Ошонун эле озүндө. — С.418.

түзүлүп, анын согуштук ийгиликтери Саманилер сарайына белгилүү болгон. Мына ушуга байланыштуу Даикии байыркы эпикалык оқуяларды баяндоодо Каражанилердин турмушунан өзүң замандаш фактыларды пайдаланып, чигилдерден чыккан бийлик башчыларын легендарлуу Афрасиабдын тукумдары менен байланыштырышы толук ыктымал.

Каражанилердин мамлекетинин борборлорунун бири Баласагун Куз-Орду деп да жана Куз-Улүш деп да аталган. Махмуд Кашкари жазғандай, Улүш чигилдердин тилинде кыштак дегенди билдиргенди кызык. Кағанга же эмирлерге кимдир бироо келгенде чигил тилинде «ал-тегиди» деп айтышканы коюсунан эмес, ошол эле тилде так, такты «шин», кагандын буйругу «ярлыг» деп айттылган.

Каражанилердин доорунда чигил тили көп сандаган түрк диалектилерин биректирген тилдин ролун аткарған деген С.М.Муталибовдун писирине кошуулуга болот. Бул маселе боюнча Э.Р.Тенишев Махмуд Кашгари тилдерди салыштырганда чигилдердин тилин негиз кылыш алган деп жазат.

Жогоруда саналған уруулардан же алардын тайпаларынан башка да Төцир-Тоонун жана Жети-Суунун ар түрдүү райондорунда огуз-түркмөндөр, кыпчактар, каңылар, кенжеектер, аргулар, якабулар жана кыргыздар жашашкан, алар Каражанилер мамлекетинин курамында экинчи даражадагы ролду ойношкон.

«Каражанилер» деген терминди илимге В.В.Григорьев бул династиянын кагандарынын ичинен исламды биринчи болуп кабыл алган Сатук Абд ал-Керим Кара хандын титулу боюнча киргизген. *Кара хан* же *кара хакан* деген титулду кийин бул династиянын көп өкүлдору алып жүргөн. «Кара» термини түрк тилдеринде эл, калайык калк деген маанини, ал эми «кара-баш» — күл, малай деген маанини берген. Бул терминдердин антоними, элдердин ханы деген маани деген «кара хан» жана «кара хакан» деген атальш болупчу мүмкүн.

Бул династиянын (аны менен бирге алар түзгөн мамлекеттин) «илем хандар» деген башка бир аты биринчи жолу илимге европалык пумизматтар К.И.Ториберг менен Б.А.Дорн көптөгөн каражанилик оқымдарлардын титулдарынын негизинде киргизишкен. Мусулман жазма булактарында жана ошол мезгилдеги жазууларда жолуккан бул терминдин биринчи болуғун окумуштуулар «илем», «илем» (илак) жана «елик» дешип ар түрдүү чечмелешкен. Бул династиянын атынын үчүнчү варианты, «елик» Юсуф Баласагунинин «Кутадгу билиг» («Күттүү билим»)

поэмасын изилдөөнүн натыйжасында илимий адабиятта пайда болгон. Бул жөнүндө В.В.Радлов аталган поэмада бул сөздүн жазылышы боюнча башка аттардын ордуна Каражанилерди элик хандар дегенибиз туура болор эле деп жазат. Жусуп Баласагуни өзүнүн поэмасын каражанилик каганга тартуулагандыгы белгилүү, ошондуктан ал бул династиянын «элик» деген титулду алып жүргөн өкүлдөрү менен тааныш болушу мүмкүн. Айбанттардын «бугра» (эки өркөчтүү буура) менен «арсланды» (арстан) «хан» деген термин менен айкалыштыруу каражанилик окумдарлардын көп таркалган жана ардактуу титулдары болуп саналган.

«Тегин», «тигин» же «текин» деген термин Каражанилер династиясынын ханзаадаларынын эң белгилүү титулдары болгон, ал эми «ука тэг» деген сөз хандардын көнжеке уулдарын билдирген.

## **§ 2. Каражанилер кагандыгынын түзүлүшү жана анын саясий жактан жогорулашынын башталышы. Бухарага бириńчи жана экинчи жортуулдар.**

Каражанилер мамлекетинин түзүлүшү жана алгачкы саясий ийгиликтери көп жагынан Каражанилердин жана Борбордук Төцир-Тоонун калкынын ислам динин кабыл алышы менен шартталган. Каражанилик кагандардын ичинен бириńчи болуп исламды Сатук Буура хан Абд ал-Керим кабыл алгандыгы белгилүү. Бул жөнүндө эң алгачкы кабарлар Ибн ал-Асир (XIII к.) жана Жамал Каршинин (XIII к.) чыгармаларында көлтирилген. Уламышка караганда Сатук 944-жылы туулуп, 1037–38-жылы, 96 жаш курагында каза болгон. Ал эми Каршинин маалыматы боюнча Сатук 955–56-жылдарда өлгөн, кийинки маалымат тарыхый чындыкка жакын. Анын соөгү Артуч (азыркы Артыш, Каашкардан түндүк-чыгышта 60 км.) кыштагына коюлган.

Сатук Буура хандын ата-теги жөнүндө Карши томонкүчө кабарлайт. Сатук Буура хандын чоң атасынын ысмы Билге Кадыр хан болгон, анын Базир Арслан хан (Сатуктун атасы) жана Огулчак Кадыр хан деген эки уulu бар экен. Эки уулунун бириńчинин акимдик ишмердиги жөнүндө Каршиде маалымат жок. Огулчак Кадыр ханга чоң аңгеме арналган, ал түрктордун аймактарын башкаруу дал ошого откөндүгү тууралуу маалыматтан башталат. Огулчак хандын ордосу Каашкар шаары болгон.

Каршинин маалыматы боюнча Сатук өзүнүн аталаш агасы Огулчак хандын ордосунда жашап, тарбияланган. 25 жаш курагында ал элүүдөй жан-жөөкөру менен жашыруун ислам динине отуп, Кашкардан түндүкке качат, андан кийин аталаш агасынын бийлигин тартып алат. Ал жөнүндө башка маалыматтар жок. Каршинин жазганы боюнча Сатуктун Муса (туркчө ысмы Байташ) жана Сулайман деген эки уулу болгон. Жазма булактарда да алардын ишмердиктери жөнүндө эч кандай маалымат жок. Каршинин кабары боюнча, Сулаймандын уулу Али 998-жылы март-апрель айларынын акырында каза болгон жана сооғу Кашкарга коюлган. Ошол эле автор аны шейит жана харик (өрттөлгөн) деп атайды. Бул эпитеттер Али «капырларга» карши согуштардын биринде каза тапканыгын күбөлейт.

Караханилердин Хотан менен Жаркенттин көпкө чейин өздөрүне баш ийдире албагандыгы Буура хан жөнүндөгү уламышта чагылдырылган. Өздөрүнүн түштүктөгү концуларынын айыгышкан каршылыгына түш келип, Каражанилер күчтөрүн түндүктө сыйнап көрмөй болушкан. Алар карлук кагандыгынын борбору болгон Баласагунду эч кыйынчылыксыз эле ээлеп алышат. Бул шаарды өздөрүнүн байтактыларынын бири деп жарыялашып, Кыргызстандын түндүк бөлүгүнө бекемделип алгандан кийин, Каражанилер түндүк-чыгыш райондорго жыла башташат. Махмуд Каражаринин «Сөздүгүндө» алардын Жети-Сууну жеңип алганыгы жөнүндө баяндаган айрым фактылар көрсөтүлгөн.

Ошол эле автордун ырларынын биринде Каражанилердин ограктар менен салгылашуусу жөнүндө айттылган:

«Кызыл байрак желбиреп,  
кара чаң капитады,  
Ограк (уруусу) жетип келип,  
алар менен салтылашта  
биз кармалып калдык!»<sup>1</sup>.

Ошол учурда Иле өрөөнүндө басмылдар жашашкан. Алар ябаку жана жумулдар менен бирдикте Каражанилерге карши согуш жүргүзүшкөн. Бул жөнүндө Махмуд Кашгари мындай деп жазат:

•Басмылдар бегин өрттөйбүз,  
Чогулсун улан-жигиттер.  
Басмылдар колун курашып,  
Баары келип топтолуп.

<sup>1</sup> Стеблева И. В. К анализу типа повествования в поэтических текстах из «Диван лугат ат-турк» Махмуда Кашгари. Л., 1976, с. 323.

Барышты Арслан алдына  
Корккондон башы айланып<sup>1</sup>.

Караханилер түндүктө йемектер уруусу менен куреш жүргүзүшкөн. Йемектердин Караханилерге каршы согушка даярданғандыгы тууралу Махмуд Кашигариден оқиубуз:

«Эртиштик (Иртыштык) йемектер  
Жендерин ейде түрүнүп,  
Жүрөксүбөй, тартынбай,  
Кол салганы жатышат».<sup>2</sup>

Түндүк-чыгышта Караханилердин душманы жумулдар (же чумулдар) болгон, алар башкалар менен бирдикте Караханилерге каршы курошкөн. Бул жөнүндө Махмуд Кашигари мында деп жазат:

«Алар (б.а. Караханилердин душмандарынын союздаштары)  
кат жүзүндө келишим түзүп жана  
каттуу ант беришип,  
хандан (ябакудан, союздаштарды башкы  
уюштуруучудан)  
жардам (колдоо) сурашат,  
Басмылдар (менен) жумулдар чогулушууда»<sup>3</sup>.

Караханилердин түндүк-чыгыштагы башка душманы ябаку уруусу болгон. Махмуд Кашигари Арслан-тегиндин жетекчилиги астында мусулмандардын армиясы Бука-Будраждын кол алдын-дагы ябакунун колун жеңгендиги жөнүндө жазат. Ошол эле автордун «Создүгүндө» ябаку менен Караханилердин ортосун-дагы салғылашууларга арналган көп ырлар бар:

«Будрачтын каары келип,  
Өз баатырларын чогултту.  
Кайрадан колун буруп,  
Кол салууга камынды.  
... Ал (душман) Эртишти кечип откүсү келди,  
Бирок, душман колго түшүп берди.  
Күнөөсүн сезип, уялып,  
Өзүн озү жемеледи»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Стеблева И. В. Развитие тюркских поэтических форм в XI в. М., 1971. — С. 249, 253.

<sup>2</sup> Ошонун өзүндө. — С. 249, 253.

<sup>3</sup> Ошонун өзүндө. — С. 249, 253.

<sup>4</sup> Ошонун өзүндө. — С. 248, 249, 251.

Караханилер чыгышта уйгурлар менен согушкан, муну  
Махмуддун төмөнкү саптары ырастайт:

«Кайыкка отуруп,  
Биз Илени сүзүп ёттүк.  
Уйгурларга бет алып  
Мынглак жерин басып алдык,  
Биз аларга түнкүсүн кол салдык»<sup>1</sup>.

Ислам динине откөнгө чейин Борбордук Төцир-Тоонун жана Жети-Суунун калкы манихейчиликти, буддизмди, христиан динин тутуп келген, ал эми көчмен уруулардын идеологиясында болсо ислам тарқагандан кийин да шаманизм бир кыйла олуттуу роль ойной берген. Албетте, жаңы динди Караханилер күч менен таркаткан. Мында алар өздөрүнүн жортулдарын дин үчүн «газават» деген ураан менен акташкан жана башка диндерге каршы күрөшкөн. Бул жөнүндө Махмуд Кашгари мындай деп жазат:

«Биз аларды {уйгурларды} селдей кантадык,  
Шаарларга кирип барып,  
Будда ыбаадатканаларын талкаладык»<sup>2</sup>.


Махмуд Кашгаринин «Сөздүгүндө» чыгышта ислам тарқаган аймактардын чектери жөнүндө айрым фактылар бар. Ал Усма-Тарим дарыясы мусулмандардын шаарлары тараантан уйгурлардын жерин көздөй агат, ал эми уйгурлардын жеринин батыш чек арасында Жылдыз көлү. Тарим деген жер, Куми-Талас жери жана шаары бар деп жазат. (Куми-Талас шаары Жети-Суунун аймагында болгон.)

Махмуд Кашгаринин маалыматтарынын негизинде Караханилер кагандыгынын чыгыш чек арасын аныктоого болот. Караханилердин ээликтери түндүк-чыгышта Балкаш, Сасык-Көл жана Ала-Көлдөн ары чыккан эмес. В.В.Бартольдун пикитири боюнча Чугучак деген жер «XII кылымда XI кылымдагыдай эле исламдын таасиринен тышкары кала берген». Түштүк-чыгышта Караханилердин ээликтери Черченге чейин созулуп жаткан. Бул жерлерди Караханилер негизинен X к. экинчи жарымында, ал эми кээ бир аймактарды, озгочо түштүк-чыгыш райондорду XI к. биринчи чейрегинде ээлеп алган. Борбордук Төцир-Тоодо жана Жети-Сууда бекемдешип алгандан кийин Караханилер батышты көздөй умтулган.

<sup>1</sup> Стеблева И. В. Развитие тюркских поэтических форм в XI в. — М., 1971. — С. 247.

<sup>2</sup> Олонун озүндө. С. 247.

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАНА АГА ЧЕКТЕШ РАЙОНДОРДУН АЙМАГЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТЕР (IX-XII КК.)



Жазма булактарда Каражанилердин Фергананы жеңип алған мезгили жонунде маалыматтар жок. Бирок Каражанилик кагандын (Әлик Насрдын) 990-жылы Ферганада чыгарган эки тыйыны белгилүү. Демек, бул край Каражанилер династиясы тара-бынан алардын Мавераннахрга биринчи жортуулунан мурда басып алынган.

Бул убакта Саманилердин мамлекети терең кризиске учурап турган. Түрк тегиндеги ири феодалдар Абу Али менен Фаик саманилик эмир Нух II ибн Мансурдун (976–997-жк.) бийлигин таанышкан эмес. Алар Харун Буура ханды Бухарага кол салып, Саманилердин әэликтөрүн бөлүп алууга чакырышкан.

992-жылы Харун Буура хан «улуу кол» менен Бухарага бет алат. Харжигенин (Кермидин батышында) алдында талкалана-нып, Нух II Бухараны таштап, Аму-Дарыяны кечип, Амулга өтөт. Харун эч каршылыксыз Саманилердин борборун ээлейт, бирок коп убакыт отпой ооруп калат да, кайра кайтууга аргасыз болот. Кызы, Каражанилердин Жети-Сууга тез кайтышына Харундун оорусу гана эмес, аларга жергиликкүү калктын кас-тык мамилеси да себеп болсо керек. Харун Бухараны таштап кеткенде шаардыктар анын аскерлерин куугунтуктап, артта калгандарын өлтүрүшүп, алардын мүлкүн талап-тоноп альши-кан. 992-жылы 12-августта Нух II борборго кайтып келет. Харун болсо 992-жылы Кочкор-Башы деген жерде каза болот. Ошентип Каражанилердин Мавераннахрга жасаган биринчи жортуулу ийгиликсиз аяктаган.

Саманилер династиясынын акыркы жылдарында сарайдагы торолордун ортосундагы күрөш өзүнүн акыркы чегине чейин жеткен. Алардын араздашууларынын натыйжасында саманилик эмир Мансур ибн Нух (997–999-жк.) 999-жылы февралдын башы ченде тактан кулатылып, анын көзүн сокур кылып салышкан. Элик Насир эмир Мансурду коргоо шылтоосу менен Саманилер династиясын жок кылууга бел байлайт. Ал 999-жылы 10-октябрда Бухараны ээлейт. Акыркы саманилик эмир Абд ал-Малик ибн Нух туткунга алынып, Өзгөнгө жөнөтүлөт. Элик Насир бир канча убакыт саманилердин борборунда жашап, анат Өзгөнгө кайтып келет. Ал Бухарага өзүнүн акими Жафар-тегинди, ал эми Самарканга — Тегин-ханды кошуундары менен калтырган.

Нух II нин уулдарынын бири Абу Ибрахим Исмаил Өзгөндөгү камақттан качып кетет. Ал Хорезмге жетип, аскер чогултуп, Каражанилерге согуш жарыялап, Самаркан менен Бухараны кайра жеңип алууга жетишет, бул үчүн ага «мунтасир» (жеңиши-

чил\*) деген титул берилет. Элик Насир көп сандаган аскерлери менен Өзгөндөн Мунтасирге каршы жөнөйт. Мунтасир өзүнүн мүмкүнчүлүгүн туура баалап. Аму-Дарыянын ары жагына чеги-нет. Андан кийин Мунтасир үч жолу Мавераннахрга кайтып келип, 1005-жылы курман болгонго чейин Каражанилерге каршы ийгиликсиз күрөш жүргүзгөн.

### **§ 3. Каражанилер кагандығы XI к. бириңчи жарымында. Чыгыш жана Батыш Каражанилер кагандықтары**

Саманилик ақыркы эмир Мунтасир менен күрошту аяктап, Элик Насир эми Хорасанды басып алууга умтулат. Ал 1006-жылы Газневилик султан Махмуддун Индияга кеткендигинен пайдаланып, аскерлерин Аму-Дарыянын аркы өйүзүнө жиберет. Махмуд Каражанилердин кол салуусу жөнүндө утуп, Индиядан шашылыш түрдө кайтып келет да, алардын кошуундарын талкалайт.

Бул жолу иши онунан чыкпаган соң Насир Хорасанга жаңы жортуулга даярданып, өзүнүн туушканы, Хотандын акими Юсуф Кадыр ханга (Каражанилердин экинчи бутагынын өкүлүнө, Сатуктун небересине) жардамга кайрылат. Союздаштардын кырк миң аскери Балхка бет алат. 1008-жылдын башында Каражанилердин жана Газневилердин аскерлери Балхтан алыс эмес жердеги талаадан беттешет. Согуш пилдеринин чабуулунун натыйжасында султан Махмуд женип чыгат. Бул жеңилүүдөн кийин Каражанилер Аму-Дарыянын ары жагындағы аймакты басып алууга аракет жасашкан эмес. 1024-жылы Насир ибн Али жана анын бир туугандары өлгөндөн кийин номиналдуу жогорку бийлик Каражанилердин башка бир үй-бүлөсүнө — Буура хандын уулу Юсуф Кадыр ханга өткөн. Ал тыйындардагы маалыматтар боюнча 1005–06-жылдарда Кашкарды бийлеп турган.

Юсуф Кадыр хан Каражанилер кагандығынын номиналдуу башчысы болуп калғандан кийин аны менен газневилик Махмуддун ортосунда Каражанилик Али-тегинге (Али б. Хасанга) каршы биргелешип күрөшүүнүн негизинде союздаштык мамилелер түзүлгөн. Бул убакта Мавераннахрда Али-тегиндин кадырбаркы абдан жогорулат турган эле. В.В.Бартольд аталган союздаштардын өз ара мамилелерине, алардын Мавераннахрга жасаган жортуулуна жана сүйлөшүүлөрдүн аземине кең-кесири тооктолгон. Жолугушуунун убагында кабыл алынган чечимдер

жана милдеттгенмелер кийин аткарылган эмес. Юсуф Кадырхан менен Махмуддун Али-тегинге каршы жүрүшү ийгиликсиз аяктаған. Борбордук Мавераннахр кайрадан Али тегиндин колуна өтүп, ал анын бийлигін тааныбаган Дауд Чагыр бек менен Мухаммед Тогрул бек башчылық қылган селжук-түркмөндөрдү баш ийдирүүнү чечкен. Али-тегин оболу аларды алдаң өзүнө келтирип, карман алууга бир топ ийгиликсиз аракет қылган. Кийин селжук-түркмөндөрдүн башчыларынын ортосунда араздашууну туудуруу максатында Дауд менен Мухаммеддин аталаш иниси Юсуф ибн Мусаны кызматка чакырып, ага «инанч-ябгу» деген титул ыйгарып, Мавераннахрдагы бардык өз уруулаштарынын башчылыгына дайындалған, бирок бул да Али-тегин күткөн натыйжаларды берген эмес. Ошондуктан ал өз эмири Алп-Карага Юсуфту өлтүрүүнү буюрган. Бул окуя алардын ортосунда согуштун башталышына себеп болгон. 1029-жылдын декабрында жана кийинки жылдын башында Дауд менен Мухаммеддин атчандары Али тегин менен Алп-Каранын аскерлерин талкалалған. Бирок Али тегин кайрадан көп сандаган аскер чоғултуп, кийинки салғылашта селжук-түркмөндөрдү талкалайт. Туркмөндер мекендеген жерлерин таштап, а дегенде Хорезмге, андан кийин Хорасанга ооп кетүүгө аргасыз болушкан.

Али-тегин өзүнүн өмүрүнүн ақырына чейин Хутталаңга гана эмес, Газневилердин чектеш жаткан башка аймактарына да ээ болууга аракет қылган. Газневилердин султаны Масуд ибн Махмуд Али тегинге каршы күрөштө өзүнүн тарабына Чыгыш Каражанилердин өкүлдөрүн тартууга умтулган. Ал 1031-жылы такка отурапы менен Кашкарга әлчилерди жиберип, Юсуф Кадыр хан менен достук мамилелерди түзүүгө аракет қылган. Масуд Юсуф Кадыр ханды достукка чакырып, анын кызын өзүнө аялдыкка, ал эми анын уулунун кызын — өзүнүн уул Маудудга аялдыкка сураган.

Султан Масуд Чыгыш Каражанилик кагандардын жардамы менен Али-тегинди жок қылууга мүмкүн эместигине көзү жеткенден кийин өзүнүн вассалы, хорезмдик шах Алтунташты Мавераннахрга жортуул уюштурууга мажбулоого чечим қылган. Газневилик сарай хорезмдик аскерлердин жолго чыккандыгы жөнүндө кабар алғандан кийин аларга жардамга он беш миң аскерин жиберген. Али-тегин алардын армиясы Аму-Дарьяны кечип өткөндүгү жөнүндө билген соң Бухараны таштап, Дабуси чебине (Бухарадан Самарканга бараткан жолдо) чегинген. Алтунташ Бухараны алышп, Дабусиге карай бет алат да, ал жерде салғылашуу болот. Алтунташ согушта оор жарадар

болуп, дүйнөдөн кайткан. Бул салгылашууда газневилик-хорезмдик аскерлер кыйын абалда калышкандыстан, Алтунташтын вазири Али тегин менен шашылыш келишим түзөт.

Юсуф Кадыр хан дүйнөдөн кайткандан кийин анын улуу Сулайман Арслан хан такка отурган (1032-жылы). Ибн ал-Асиредин жана Абул-Фиданын (XIII-XIV кк.) маалыматына кара-гандан, 1043-44-жылдарда ал өзүнүн ээликтөрөн бир туугандарына жана тууган-туушкандарына бөлүштүрүп берип, алардын баш ийишине гана ыраазы болгон. Сулайман Баласагун менен Кашикарды өзүнө калтырып, бир туугандары Буура хан Мухаммедге Таразды, Арслан тегинге Исфижабды, түрктордун көп шаарларын, аталаш агасы Туган ханга — бүткүл Фергананы, ал эми Али тегиндин уулуна Бухараны, Самарканды жана башкаларды берген.

Ибрахим б. Насир Али тегиндин уулдарынын туткунуунан качып чыгып, Өзгөнгө келгендөн кийин 1037-38-жылдарда саясий аренага активдүү чыккан. А дегенде ал Бөрү тегин деген жонөкөй титулду алып жүргөн. 1038-жылы газневилик Масуд менен достук мамилени түзүүгө аракет кылган. Андан кийин кумижильтерден кошуун чогултуп, Газневилердин Хутталан жана Вахш аймактарын талап-тонон. Көп убакыт отпөй ал аймакты таштап, кумижильтерге кайтып келүүгө аргасыз болгон. Масуд Бөрү тегинди биротоло жок кылмак болуп, ага каршы жортуулга өзү башчылык кылган, бирок сельжуктардан чо-чуулап кайра кайтууга аргасыз болгон. Бул абалдан Бөрү тегин отө ийгиликтүү пайдаланып, анын жүктөрүн талап-тоноп, андан кийин Саганиан дубанын басып алган. Бөрү тегин хижранын 431-жылнын башы ченде Али тегиндин уулдары менен ийгиликтүү салгылашкан; 1040-жылдын майында өзүнүн кошууну менен Денданакандын жанында сельжук-түркмөндөрдүн газневилик аскерлерди талкалоосуна активдүү катышкан. Ал сельжук-түркмөндөрөн кошуулган ар түрдүү элдерден түзүлгөн кошуунга өзү башчылык кылып, негизги салгылашуу башталганга чейин эле миң атчандар менен душманга кол салып, талкалап, алардын көп төөсүн айдал кеткен.

Бөрү тегин 1048-жылдарда сельжук-түркмөндөрдүн жардамы менен Мавераннардын али басылып алына элек аймактарына өзүнүн бийлигин орнотуп, ал жактан Али-тегиндин уулдарын кууп чыккан. XI к. элүүнчү жылдарынын акырында Чыгыш Каражанилердин кагандарынын өзара чатактарынан пайдаланып, алардын бир катар аймактарын жана шаарларын (Шаш, Өзгөн ж.б.) тартып алган. Ибн ал-Асиредин кабарына караганда,

Ибрахим жетимиш жашында шал болуп, 1067-1068-жылы каза болгон. Тиругү кезинде эле ал өз уулу Шамс ал-Мүлк Насирдин пайдасына бийликтен баш тарткан, ага анын бир тууганы Шуайс каршы чыккан. Бир туугандардын ортосундагы бул күрөш алардын атасы олгөн жылы Шамс ал-Мүлк Насирдин жециши менен аяктаган.

Чыгыш Каражанилердин каганы Тогрул Кара хан эми Ибрахим ибн Насирдин уулдарынын өз ара чатагынан пайдаланып, мурунку ээликтөрүн (Фергананы, Шашты ж.б.) кайтарып алмак болгон. Ал 1069-70-жылдардын чегинде өзүнүн тууганы Буура хан менен бирдикте Батыш Каражанилер менен согуш баштап, алардын бир катар ээликтөрүн тартып алган. Бирок тынчтык келишими түзүлүп, анын негизинде Чыгыш жана Батыш Каражанилердин ортосундагы аралык чек Хожент болуп калган. Мына ушул убактан тартып Шаш менен Илак кайрадан Чыгыш Каражанилердин мамлекетинин куррамына кирип калгандыгын тыйыптардагы маалыматтар ырастайт. 1070-жылдын башында Батыш жана Чыгыш Каражанилердин кагандарынын ортосунда түзүлген келишимди мурда эле өзүнчө жашап турган эки каражанилик кагандыктардын «мыйзам жагынан түзүлүшү» деп эсептөөгө болот.

Каражанилик кагандар менен дин кызматчыларынын ортосундагы жаңжал Ибрахим ибн Насирдин убагында эле келип чыккан жана анын мурасчысы Шамс ал-Мүлктүн убагында да уланып, кийин анын небереси Ахмеддин тушунда өтө қурчуп кетет. Дин кызматчылары селжуктардын кубаттуу султаны Мелик-шахка кайрылышат, ал 1089-жылы Бухара менен Самарканды басып алган. Ахмедди бийлигинен ажыратып, Исфаганга айдал жиберет, ал эми өзү Өзгөнгө жөнөйт, ал шаарга Мелик-шахтын талабы боюнча ага баш ийгендигин билдириүү үчүн Чыгыш каражанилик аким келет, андан кийин Мелик-Шах Хорасанг қайтат. Бирок, Каражанилердин кашкардык ханынын сельджук султанына көз карандылыгы Мавераннахрдын акимине караганда формалдуу гана болондугун белгилей кетүү керек.

Мелик-шах кеткенден көп убакыт өтпөй Самаркандағы чигилдердин аскер болуктору көтөрүлүш чыгарат. Көтөрүлүш чүлөрдүн башчысы Ат-Башыдан Чыгыш Каражанилердин жөгорку каганынын бир тууганы Якуб тегинди жардамга чакырат. Якуб тегин Самарканга келип, чигилдердин башчысы менен келише албай аны олтүрүп салгандыктан, өзүнөн чигилдерди алыстасып алат. Мелик-шах аскерлери менен кайрадан Мавераннахрга жөнөйт, ал эми Якуб тегин Ат-Башыга качып кетет.

Мелик-шах Бухараны, Самарканды ээлеп, Өзгөнгө чейин жетет. Ал жактан Чыгыш Карабанилер каганына Якуб тегинди кармап берүү талабы менен элчилерди жиберет. Якуб тегиндин бир тууганы бир аз олку-солку болуп тургандан кийин Мелик-шахтан чоочулап, инисин кармап алып, сultanга жиберет. Жогорку каган туткунду коштоп бараткан озунун уулуна жолдо баратканда Якубду сокур кылып коюуга буйрук берет. Чептердин бирине келген ханзаада атасынын буйругун аткарууга даярданып жатканда, Барскандын акими Тогрул ибн Инал каганды туткунга алып, атасынын казынасын талап алгандыгы жөнүндө кабар менен чабарман келет. Мына ушуга байланыштуу ханзаада шашылыш түрдө кайра тартат, ал эми Якубду Мелик-шахка жөнөтөт. Селжук султаны иш ордунан чыкпасына шектенип жана озунун тылышын чоочулап, Тогрул ибн Иналга карши чыгууга батына алган эмес. Якубду бошотуп, аны Барскандын акимине карши күрөш жүргүзүүгө буйрук берип, озү Хорасанга кайтып келген.

1092-1093-жылы селжуктардын султаны белгисиз бир себептер менен Ахмедге тагын кайтарып берген. Бирок аны менен дин кызматчыларынын ортосундагы ыргылжыц ого бетер күчйт. Бул жолу дин кызматчылары жеңип чыгат; аскер башчыларынын жардамы менен Ахмед колго түшүрүлүп, ага динбезер деген айып коюшуп, 1095-жылдын башында ал өлүм жазасына өкүм кылынат.

XII к. башында Батыш Карабанилердин каганы селжуктардын сарайында тарбияланган Мухаммед ибн Сулайман болгон. Өмүрүнүн акыркы жылдарында бул каган шал болуп калат, копубакыт өтпөй ага карши кутум уюштурулат. Бул окуяга селжуктардын султаны Санжар кийлигишкен. 1130-жылы эрте жазда узакка созулбаган камалоодон кийин Самарканды селжуктардын аскерлери алып, ооруу Мухаммед Балхтагы озунун кызына — Санжардын аялына жөнөтүлүп, ал жерде эки жылдан кийин каза болот.

В.Б.Бартольд Мухаммед ибн Сулаймандан кийин Самаркандын тагына анын бир тууганы Ибрахим, андан кийин Карабанилер династиясынын башка бир мүчосу Абул-л-Маали ал-Хасан жана эң акырында Сулаймандын уulu Махмуд отурган деп жазат, анын кагандыгынын убагында Мавераннахрга кидандар кантап кирген.

Чыгыш карабанилик каган Сулайман ибн Кадыр хан Юсуф 1032-жылы атасы өлгөндөн кийин такка отуруп, бирок эрки начар жана кудайчыл адам болгон, мындан анын бир тууганы

Тараздың акими Мухаммед пайдаланган. Чыгыш авторлорунун айткандары боюнча, 1056–1057-жылы ал Чыгыш Каражаний тагын тартып алғып, бир тууганын зынданга салып койгон. Мухаммед ибн Юсуф уулу Хусейн Жагры-тегинди өзүнүн мурасчысы деп жарыялайт. Бул кагандын жаш аялынын жинин келтириет, анткени анын бул аялынан да уулу бар болучу. Күйөсүн уу берип өлтүрүп, анын туушкандарының алардын ичинде мурдагы каган Сулайманды да өлтүрүүгө байруук берет. Такка уулу Ибрахим ибн Мухаммед отурат. Ал энесинин талабы боюнча Барскандын акими Йинал-тегинге каршы жортуулга чыгат, бирок талкаланып, өзү өлтүрүлөт.

Чыгыш Каражанилердин каганы, Кадыр хандын уулу Тогрул Кара хан жонундо 1069–1070-жылдардын чектеринде Мавераннахрга жасаган жортуулунан кийин 16 жыл бою Баласагунда падышалық кылыш тургандыгы айттылган даректен башка эч нерсе белгисиз. В.В.Бартольд Тогрул хандын мурасчысы Тогрул тегин эки ай гана башкарып, андан кийин 29 жыл бою тектеси Буура хан (1101–1103-жылы өлгөн) ээлеп турган деп жазат.

#### **§ 4. Кидандардын капитал кириши. Каражанилердин кидандарга жана хорезмшахтарга каршы күрөшү**

1125-жылы чжурчжендер иш жүзүндө кидандардын империясын талкалаган соң, кидан урууларынын бир болүгү башкаруучу династиянын мүчөсү Елүй Дашинын башчылыгы менен батышты көздөй жылган. Жазма булактарда кидандардын басып өткон жолу, алардын Каражанилердин чыгыш чек арасына келишинин мезгили жөнүндөгү маалыматтар карама-каршы. Иби ал-Асирдин айткандарына караганда, 1128-жылы башында турхан (киданардын акиминин титулу) турган кидандар Кашикардын чек арасына келишиген. Бирок Чыгыш Каражанилердин каганы Ахмед ибн Хасандын аскерлери тарабынан талкалантган. Жувейнинин (XIII к.) маалыматы боюнча көп сандаган кидандар, башка бир булак боюнча башында кандайдыр бир турхан турган 80 адам, кыргыздардын ээликтөрүн чек арасына келип, аларга кол салган. Бирок алар катуу каршылыкка тушугуп, Эмилге кетишет да, кийин Баласагун шаарын ээлеп алганга чейин ошо жерде туруп калышат.

Башка бир чыгыш авторлорунун маалыматы боюнча Елүй Даши анча көп эмес аскерлери менен чжурчжендерден качып,

Орхондо Хотун чебинде жоокер-ардагерлерден 20 миң аскер чогултуп жана аларды кидан качкындарынын эсебинен толуктап Бейтинге (Беш-Балыкка) келген. Бул жерде жети дубандын жана 18 уруунун эсебинен дагы 10 миң атчан аскерден турган кол курап, өзүн гурхан деп жарыялайт.

1130-1131-жылдардын ортосунда чжурчжен сарайына Елүй Дашинын Чыгыш Түркстандагы Хәчжоу (Гаочан) районуна келгендиги белгилүү болгон. Бул маалыматтар боюнча, кидандардын бир болугу 1130-жылдын башы ченде Уйгурстан аркылуу өтүп. Эмил дарыясынын берекелүү өрөөнүн келишет. Бул жерде Елүй Даши бир нече жыл болуп, ага көп сандаган түрктөр кошулат да, анын букараларынын саны 40 миң түтүнгө жетет.

Ошол убакта Батыш, өзгөчө Чыгыш Каражанилер кагандыгында борбордон четтөө күчтөрү көбөйөт. Жувейнинин дареги боюнча, карлуктар менен канлылар Баласагун ханына баш ийбей калган. Ошондуктан ал хан кидандардын гурханына жардамга кайрылууга аргасыз болгон. Елүй Даши мындан пайдаланып. Баласагунду ээлеп, андан кийин анын акимин жогорку титулдан ажыратып, ага «турктөрдүн элиги» деген гана дарајка берген. Гурхан Чыгыш кагандыгынын башка шаарларын жана жерлерин жецип алуу максатында бир канча жортуулдарды уюштурган. А дегенде ал аскерлерин Кашкарга жиберип, ийгиликтөө жетишет. Ал убакта жогорку каган Ахмеддин мурасчы уулу Ибрахим эле. Карши (XIII к.) аны «диндин курманы» деп жазат. Демек, ал «капырларга» каршы согушта каза болгон.

Жувейнинин маалыматы боюнча, гурхан Кашкар менен Хотанды багындыргандан кийин «...киданарга каршылык көрсөткөндүгү үчүн оч алуу максатында кыргыздардын жерине аскерлерин жиберип, Беш-Балыкты басып алган». Мына ушул фактынын негизинде В.В.Бартольд Чыгыш Түркстанда, уйгурлардын аймагында болуп жаткан окуяларга эне-сайлык кыргыздар катышып деген божомолго келет. Жувейни кыргыздар Беш-Балык шаарынын айланасында жана Чыгыш Тәцир-Тоонун түндүгүроок жагында жайгашкандыгын бекеринен белгилебейт. Чыгыштын тарыхчы-географтарынын маалыматтары боюнча, Каражанилер мамлекети жашап турган мезгилде кыргыздардын бир болугу Тәцир-Тоодо жашашкан. Ал жөнүндө бир нече фактыны келтирели. «Худуд ал-ааламдын» автору кыргыздарды чигилдердин түндүгүроок жагына жайгаштырат. Ушул эле чыгармада кыргыздар менен карлуктардын аймактарынын ортосунда чигилдер менен түрктөр жашайт деп айтылган.

«Пенчул (б.а. Уч-Турпан).— деп жазат «Худуд ал-ааламдын» автору,— карлуктар өлкөсүндө жайгашкан, бирок мурда ал тогуз-огуздардын атынан башкарылган, азыр аны кыргыздар ээлеп алышты». Саякатчы Ван Янъдэ Х к. акырында Чыгыш Тенир-Тоодогу, гоачандык уйгурлардын бийлиги астындағы уруулардын арасындағы кыргыздар жөнүндө кабарлайт. Чыгыш жылнаамаларында 842-843-жылдарда кыргыздар Аксини (Кучаны), Бейтинди (Беш-Балыкты), да-да жана башка беш дубанды каратып алғандығы жөнүндө маалыматтар бар.

Кидандар Чыгыш Каражанилердин ээликтерин каратып алғандан кийин 1137-жылдын ортосунда Хоженттин жаңында Мавераннахрдын ханы Махмуддун аскерлерине кыйраткыч сөккү урушкан. Бирок Батыш Каражанилердин жерлерин биротоло жесип алуу үчүн бул ийгиликтен алар пайдаланышкан эмес, жеңилгендердин артынан түшпөстөн. Чүй өрөөнүнө кайтып келишкен.

XI к. кыркынчы жылдарынын башында Батыш Каражанилердин каганы менен карлук башчыларынын ортосунда жаңажал келип чыккан. Карлуктар кидандык турханга, ал эми Махмуд ибн Мухаммед — өзүнүн сюзерени селжук султаны Санжарга жардам сурап кайрылышкан. 1141-жылы 9-сентябрда Катван талаасында (Самарканга жакын) кандуу салгылашуу болуп, ал кидандык аскерлердин Махмуд менен Санжардын бириккен күчтөрүн жеңиши менен аяктайт. Махмуд менен Санжар Терmezге качып кетишет. Кидандар Самаркан менен Бухараны басып алат. XII к. экинчи жарымында кидандар Терmez менен Балхты да ээлейт. Ушуну менен алардын батышты көздөй жылуусу тоクトойт.

Кидандар жесип алган дубандардын, шаарлардын же аларга салык төлөп турғандардын көз караптылык даражасы бирдей болгон эмес. В.В.Бартольдун пикери боюнча, Каражанилердин Баласагундагы бийлиги жоқ кылышып, ал жерде турхан Елүй Даши өзү акимдик кылган. Ал кидандардын негизги бөлүгү жайгашып турган Чүй, Талас, Кочкор, Суусамыр, Чаткал ороондорүн жана Ысык-Көл ойдуунун түздөн-түз бийлеген болушу мүмкүн.

Жиктелүүчүлүктөн чоочулаган Елүй Даши жакындарына бийлик берген эмес жана эмирлердин карамагына жүздөн ашпаган атчан аскерди гана берген.

Кидандар жесип алган жогоруда көрсөтүлгөн дубандардан башка бардык аймактарда бийликтө мурункулары кала берген же жаңа жергиликтүү акимдер дайындалган. Ибн ал-Асиридин

маалыматына караганда, «падышалардын ар бири баш ийген-дигин билдириген өзүнчө бир күмүш тактаны көкүрөгүнө тагынып жүргөн». Кидандардын турхандары женип алынган же баш ийген ээликтердин ички иштерине кийлигишкен эмес, ар бир тұтұндан салық алуу менен чектелген. Алар Каражанилердин ээликтериндеги бытырандылыкты, алардын башкаруучуларының атаандаштығын жана бири-бирине көз каранды эместигин ар түрлүү چаралар менен кубатташкан.

Бухарадагы чыныгы бийлик «садр» («диндин тиреги») деген диний титулду алып жүргөн «Бурхандын үй-бүлөсүнүн» өкүлүнүн колунда кала берген. Елүй Даши Самаркандын тагына Катван салғылашуусунан кийин Санжар менен бирге Термезге качыш кеткен Махмуддун бир тууганы Ибрахим ибн Мухамедди отургузган. Ибн ал-Асиридин маалыматы боюнча, Ибрахим алсыз башкаруучу болгон, карлуктар аны жаман жорук-жосундары үчүн айыпташкан. 1155–1156-жылы ал карлуктар тарабынан Бухаранын алдындагы Келлябад деген жерде өлтүрүлгөн. Өзгөндө кидандардан вассалдық бийликті кабыл алған биринчи башкаруучу Каражанилердин өкүлү Хусейн ибн Хасан болгон. Кийинчөрәек Самарканды жана Өзгөндө анын тукумдары же Каражанилер династиясынын башка мүчөлөрү башкарышкан.

XII к. биринчи жарымында Өзгөн менен кошо Фергана жана Самаркан менен кошо Мавераннахр Каражанилер династиясынын өкүлдөрүнүн колунда болгон. Самаркандық хан мурдагыдай эле Батыш кагандығынын жогорку каганы деп эсептелген, бирок бул титулдардын салыштырмалуу «баасында» гана чагылдырылған, анткени Ферганада тыйын чыгаруу самаркандық падышшанын аты сюзерен катарында да жазылbastan жүзөгө ашырылған.

XIII к. башында Орто Азияда ири окуялар болуп оттөт. 1205-жылдан кийин Хорезмдин шахы Мухаммед ибн Текеш турханга салық төлеөден баш тартып, Батыш Каражанилер кагандығын каратып алуу үчүн күрөшкө чыккан. Бул окуялар жөнүндө Жувейни мындай деп жазған: өзүнүн согуштук ийгиликтерине манчырактап кеткен Хорезмдин шахы эки-уч жыл бою кидандарга салығын төлөбөй койгон, гурхан элчиси аркылуу тийиштүү салық карыздарын төлөп берүүнү талап кылган, бул талап аткарылған. Бирок Хорезмдин шахы Мавераннахрга бет алып, аңдан кийин самаркандық хан Осмон ибн Ибрахим менен бирге чыгышка жорттуулға чыккан. Тараздын (азыркы Жамбул) жаңында алар кидандардын аскерлери менен жолугушуп, айы-

гышкан салғылашуудан кийин эки тарап тең чегинүүгө аргасыз болушат, кайра келаткан жолдо турхандын жоокерлери өз ээликтөрүн талап-тоношот, алар Баласагунга келгенде шаардыктар дарбазаларын жаап алышат. Кидандар он алты күндүк курчоодон кийин шаарды алышкан.

В.Бартольд жазгандай, андан бир аз мурда Караканилердин ээликтөрүнин чыгыш болгундо салык жыйноочулардын зордук-зомбулуугунун күчөшүнөн жана мусулмандардын христиандардын ийгиликтерине каршы диндик кыжырданууларынан улам калкытын арасында дүүлүгүү пайда болот. Киймыл хотандык акимдин көтөрүлүшүнөн башталган.

1208-жылы Эртиш дарыясынын боюнда Чыңгыз хан талкалаган меркиттер менен наймандардын аскерлеринин калдыгы Чыгыш Төцир-Тоого жана Жети-Сууга көчүп келишкен. Наймандардын жетекчиси Күчлүк турханга кызматка өтөт да, коп убакыт өтпой ал турхандын уруксаты менен кидандарга каршы көтөрүлүштөрдү басуу үчүн уруулаштарын жана башка көчмөндөрдү чогултат. Бирок, Күчлүк кидандардын ээликтөрүнин түндүк-чыгыш болгундөгү тартипсиздиктерге каршы эч кандай чара көргөн эмес, тескерисинче турхандын тагын тартып алууга умтулган.

Күчлүк Жети-Сууга жайгашып алып, кидандык ээликтөрдин айрым аймактарына каракчылык жортуулдарды жасап турган. Мына ушуга байланыштуу кидандардын турханы вассалдык башкаруучулардан, анын ичинде Самаркандын акими Осмон ибн Ибрахимден жардам талап кылган. Мындан бир аз мурда турхан Осмон ибн Ибрахимге кызын аялдыкка берүүдөн баш тарткан болучу. Ошондуктан Осмон хорезм-шахтын тарабына ачык отүп, өзүн анын вассалы деп жарыялайт. Буга жооп катары турхан Самарканга отуз миндик аскер кошуунун жиберет, бирок Күчлүк согуштук ийгиликтерге жетишшип жаткандыктан кидандык аскерлер кайра чакырылып алынат.

1210-жылы Тараздын жанында кидандар менен салғылашкандан кийин хорезмшах султан Осмонду кошо алып Мавераннахрга кайтып келген. Ошол убакта Мухаммед ибн Текеш Батыш Караканилер кагандыгынын үстүнөн өзүнүн сюзеренитетин орноткон. Мухаммедин вассалы катары Осмондун 1209-1210-жылдарда чыгарган тыйыпдары бизге белгилүү.

Осмон Хорезмде озунун сюзеренинин кызына ўйлонот. Шахтын энеси Туркан-хатундун талабы боюнча жана түрк ырасымына ылайык ал кайнатасынын сарайында бир жылга калууга тийиш болучу. 1211-жылы жазында Мухаммед кидандарга

каршы жортуулду даярдоого байланыштуу аскерлери менен Самарканга келген. Шаардыктардын ага кас мамилесин сезип, шах Осмонду аялы менен кошо мөөнөтүнөн мурда коё берүүгө буйрук берген.

Ибн ал-Асиридин жазганына караганда, Осмон Самарканга хорезмдик аскер отрядынын коштоосу менен кайтып келет, ал аскерлер көп убакыт отпөстөн ээн баштык кыльшып, шаардыктардын жалпы нааразылыгын туудурган. Осмон 1212-жылы озунун букараларынын колдоосу менен хорезмшахка каршы көтөрүлүш чыгарат. Көтөрүлүш жөнүндө кабарды алган соң, Мухаммед көп сандаган аскерлери менен Мавераннарга жөнөп, Самарканды алып, аны үч күндүк талоонго дуушар кылат. Осмон озунун аялы, хорезмшахтын кызынын талабы боюнча олтүрүлүп, аны менен кошо анын бардык туугандары кырылат. Султан Мухаммед озуне жакпаган жергиликтүү акимдерди жана алардын чиновниктерин өз адамдары менен алмаштырган. Самарканда жана «бүткүл олкө» (Караханилердин Батыш кагандыгында) хорезмшах дайынdagan акимдер башкара баштады, — деп жазган ибн ал-Асир.

Кидандардын доорундагы Чыгыш Каражанилер жөнүндө айрым фактылардан башка маалыматтар жок. Карши алардын акимдерин санап көрсөтөт. Анын маалыматтарына караганда, кидандардын биринчи вассалы жогоруда айттылган Ибрахим ибн Ахмеддин уулу Мухаммед болгон. Ал жана анын мурасчысы, 1205-жылдын февраль-мартында дүйнөдөн кайткан Абул-Музаффар Юсуф жөнүндө маалыматтар жок. Бирок Юсуфтун уулу Абу-л-Фатх Мухаммед, кыязы, кидандарга каршы көтөрүлүш чыгарган, бул учун ал зынданга салынган.

Ан-Нисавинин (XV к.) айтмы боюнча, Каялыктын жана Алмалыктын акими карлук Мамду хан Күчлүк менен келишим түзүп, аны гурханга каршы чыгууга тукура баштаган. Акыр аягында алар түштүккө бет алып, Кашкардын чегинде гурханды туткунга альшат, бирок гурхан формалдуу түрдө жогорку башкаруучу болуп эсептелгени менен бийлик чындыгында Күчлүктүн колуна ётот.

В.В.Бартольдун пикири боюнча, гурханды туткунга түшүрүү 1211-жылдын биринчи жарымынан мурда болгон. Кайсы бир маалымат боюнча, гурхан туткунга алынгандан кийин эки жыл ёткөндө өз ажалынан өлгөн, башка бир маалыматтарга караганда ал өлтүрүлгөн же зынданда өлгөн. Тактыны колдон чыгарбоо үчүн Күчлүк наймандык төбөлдоргө гана эмес, баарынан мурда кидандык төбөлдоргө да таянууга тийиш болгон.

Дал ушул максат менен ал кидандардын киймин кийип, алардын расмин жана динин кабыл алган.

Иbn ал-Асирдин кабары боюнча, Күчлүк хорезмшахка кидандардын ээликтөриң өз ара бөлүп алууну сунуш кылган, бирок ал буга орой жооп берип, согуш ачу менен коркуткан. Күчлүк аскерлери менен хорезмшахтын аскерлеринин лагерине жакын келип жайгашат, бирок шах өз күчүнүн жетишсиздигин сезип, чоң салгылашуудан тайсалдап, Батыш Төңир-Тоонун райондоруна чакан отряддары менен кол салып турган. Күчлүк согушту жүргүзүүнүн мындай ыкмасына нааразы болгон, бирок ошол эле убакта өзү да согушту ушундай жол менен жүргүзгөн. Хорезмшах Күчлүктүн кол салуусунан сактанып жай айларын Самарқанда откөргөн, ал эми Фергананын, Шаштын, Исфижабдын, Касандын жана башка дубандардын бир бөлүгүнүн калкын Мавераннахрга көчүүгө буйрук берип, наймандардын ханзаадасынын колуна өтүп кетпесин деп алардын шаарларын талкалаган.

Күчлүк бир эле убакта Кашкар менен Хотандын козголоңчул акимдерине каршы күрөшкөн. Ал үч же төрт жыл катары менен Кашкарга кыйраткыч чабуулдарды жасап, козголоңчуларды баш ийүүгө мажбурлап, андан кийин шаардыктардын үйлөрүнө өзүнүн аскерлерин жайгаштырып, мусулмандарды куутунтуктай баштаган. Каршинин маалыматына караганда, Күчлүк Кашкардын коп калкын, беделдүү адамдарын жана бектерин жок кылган. Наймандардын ханзаадасы андан соң Хотанга жөнөп, аны ээлегендөн кийин мусулмандарды аеосуз куутунтукка алган.

Күчлүк Алмалыктын акими Бузарга (же Узарга) каршы бир нече жортуул жасайт. Бузар Күчлүкка баш ийгиси келбegen-дикстен Чыңгыз ханга багынып берген. Аңчылыктын убагында Бузар Күчлүктүн колуна туткунга түшүп калат. Күчлүк Алмалык шаарын курчоого алып, бирок бул ийгиликсиз аяктайт. Монголдордун колу жакындал келгенде Күчлүк шаарды курчоону токтотуп, Бузарды өлтүрөт да Кашикарга кайтып келет. Башында Чжэбэ-нойон турган монголдордун колу Алмалык, Баласагун шаарларын алып, Кашикарга кирет. Күчлүк болсо батышка качып кетет. Монголдук кол келгендөн кийин жергиликтуү калк Күчлүктүн үйлөргө жайгашкан аскерлерин кырып салышат. Анын өзү Бадахшандын аймагынан кармалып өлтүрүлгөн. Көп убакыт отпөй монголдор бүт Орто Азия менен Казакстанды ээлеп алышат.

## § 5. Саясий түзүлүшү, социалдык-экономикалык мамилелері жана өзбек турмушу

Караханилердин жана кидандардын мамлекеттик бирикмесинин кәэ бир тоолуу жана талаа аймактарында экстенсивдүү жарым көчмөндүк жана көчмөндүк мүнөздөгү мал өзбекчалыгы басымдуулук кылган.

Географиялык жана климаттык шарттары дыйканчылык үчүн ыңгайлуу болбогон Иле дарыясынын өрөөнүндө IX-XII кк. мал өзбекчалыгы негизги тармак болгон. Бул чөлкөмгө Ысык-Көлдүн жәэгин. Батыш жана Борбордук Төнир-Тоону да кошсо болот. Бул жерлердеги бийик тоолуу райондордо өзбек бүт бойдан экстенсивдүү көчмөндүк мүнөздө болгон. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө, Кара-Тоонун түндүк жантаймаларында өзбекчалык уюлдар башкача түзүлген, бул жерлерде бир кыйла ыңгайлуу географиялык жана климаттык шарттарга байланыштуу дыйканчылык мал өзбекбасы менен айкалыша жүргүзүлген. Шаш (Ташкен) жана Оттар оазистеринде, Сыр-Дарыянын сол жәэгингинде отурукташуу жана дыйканчылык бир кыйла кенири таркаган. «Худуд ал-аалам» чыгармасынын автору койду, уйду жана жылкыны ягмалардын, карлуктардын, чигилдердин, тухсилердин жана қыргыздардын негизги байлыгы деп атаган. Ошол эле автордун маалыматы боюнча, 3 Чаткал өрөөнүнүн калкы жылкыларга караганда койлорду көбүрөөк күткөн. Бул Борбордук Төнир-Тоонун жана Жети-Суунун көп райондору үчүн мүнөздүү болгон. Караханилик түрктөр уйду, төөнү, әчкини жана топозду да күтүшкөн муну Махмуд Кашигаринин «Сөздүгүндөгү» айрым фактылар ырастайт. Караханилер мамлекетинин шаарлары менен кыштактарынын урандыларынан көп сандаган остеологиялык материалдар табылган. Жазма булактар жана археологиялык табылгалар Оттар оазисинен тартып Ысык-Көлгө жана Иле өрөөнүнө чейин өзбекчалык майдада жандыктарды күтүү басымдуулук кылгандыгын белгилейт. Ибн Хаукалдын маалыматына караганда жайыттардын жана малдын көптүгүнөн Фергананын бир кыштагынын узундугу бир күнчүлүк аралыкка чейин созулган. (Мында автор калкы мал өзбекбасын айкалыштыруу менен дыйканчылык кылган отурукташкан жана жарым отурукташкан турас жайларын эске алып жатат.)

X-XII кк. Орто Азияда жана Түштүк Казакстанда отурукташшууга жана дыйканчылыкка өтүү процесси бир кыйла интенсивдүү жүргөн. Караханилердин мамлекетинин ар түрдүү

райондорунда отурукташкан дыйканчылык маданияты өнүгүүгө ээ болгондугун археологиялык изилдөөлөр ырастайт.

Жазма булактарда дыйканчылык жөнүндө бир катар маалыматтар камтылган. Ал-Мукаддасинин (Х к.) маалыматына караганда, Талас орөөнүндө жайгашкан Атлах шаарынын айланасында жүзүм өстүрүлгөн. Абу Дулаф чигилдердин тамак-ашы арпа менен буурчактан, ал эми карлуктарда — булардан башка да жасмыс (буурчактын бир түрү) менен таруудан турат деп жазған. «Худуд ал-аалам» чыгармасында ягма, карлук урууларында, Кулан менен Тузун-Булактын калкында айыл чарбасынын онүккөндүгү жөнүндө айтылган. Жети-Суудагы дыйканчылыктын алгачкы очоқторунун бири Чүй дарыясынын өрөөнү болгон, мында 80 ге жакын кыштактын калдыктары катталган, алардын кобу X-XII кк. пайда болгон. Бул региондун кээ бир шаарлары ири кол өнөрчүлүк-соода борборлору болгон, ал эми калгандары алардын чарбалык аймактарын түзгөн, мында кол өнөрчүлүк жана соода айыл чарбасын жүргүзүү менен айкалышып турган. XI-XII кк. отурукташкан дыйканчылык маданиятынын башка бир онүккөн очогу Талас дарыясынын өрөөнү болгон, мында дыйканчылык интенсивдүү мал чарбасы менен айкалыштыра жүргүзүлгөн. Сугат каналдарынын жана суу түтүктөрүнүн калдыктары Каражанилер династиясынын үстөмдүгү учурунда Чүй жана Талас өрөөндөрүнүн калкы ирригациялык системаларды куруп, сугат дыйканчылыгын жүргүзүшкөндүгүн далилдеп турат. Климаттык шарттар мүмкүндүк берген Борбордук жана Батыш Төцир-Тоодо кайрак жер дыйканчылыгы да таркаган.

Каражанилик түрктөрдүн чарбасы көп учурда комплекстүү мүнөздө болгон. Чарбалык багыты ар түрдүү болгону менен дыйканчылык мал чарбасы менен айкалышкан же тескерисинче болгон. Тараздан тартып Оттарга чейинки аймакта байыркы шаарлар менен кыштактардын 130 дан ашуун, ал эми Сыр-Дарыянын сол жээгинде 12 урандылары табылган. Жазма булактар жана археологиялык табылгалар X-XII кк. Талас менен Сыр-Дарыянын орто агымынын аралыгындағы региондун калкынын отурукташкан дыйканчылык маданиятынын болгондугун ырастайт. Каражанилер кагандыгында отурукташкан дыйканчылык маданияты Ферганада жана Мавераннахрда етө өнүккөн. Якуттун (XIII к.) жазғаны боюнча, Фергана көнерири айыл-кыштак райондору бар бай чөлкөм болгон. Ибрахим Тамгач хандын документтеринин биринде Самарканга жакын жерде жүзүмзарлар, бакчалар жана кырмандар болгондугу айтылат.

Караханилер мамлекетинде жер менчигинин бир қанча түрү болгон.

Алардын бири — феодалдык икта институту — рентанын суммасынын бир бөлүгүн же баарын алууга укук берүүчү мыйзам болгон.

Жер менчигинин экинчи бир түрү — Саманилердин жана алардын тарапкерлеринин султандык (хакандык) деп аталган жерлери, чарбактары, там-таштары жана башка мүлктөрү, б.а. караханилик кагандардын колуна откөндөр. Караханилер династиясынын бул жеке ээликтери (*амлак-и-хасс*) иктаны таратып берүүнүн фондуларынын бири болуп саналган, бирок ошону менен бирге сатып алынган же башка жолдор менен алышкан жерлер менен толукталып турган. Бул «хасс» менчиги учун мамлекеттик жер салыгын (*хараж*) төлөшкөн эмес жана андан алышкан кирешелердин баары ээлеринин пайдасына түшкөн.

Мамлекеттик жерлерге (дивандарга) белгилүү бир шарт менен убактылуу түрдө же туруктуу түрдө ээлик кылууга али бериле элек аянтар жана вакуф кирген. Жер менчигинин бул түрү казнага түшүүчү салыктардын жана иктага берилүүчү кордун башкы булагы катары кызмат кылган.

Караханилердин үстөмдүгүнүн убагында сооптуук максаты менен мураска калтырылган байлыктар, б.а. вакуф жерлери жана медреселердин, мечиттердин ар түрдүү дүнүйө-мүлктөрү көбөйө берген. Бул диний катмарлардын экономикалык жаектан кубаттуулугунун өсүшүнө жана граждандык бийликтөргө алардын таасириinin күчөшүнө алыш келген. Феодалдык жер ээлигинин жана мүлктүн бул түрүнүн корунун булактары султандык (хакандык), мамлекеттик жана жекече ээликтеги жерлер жана акимдер менен оокаттуу адамдардын тартуу-белектери болгон. Вакуф ээликтери мамлекеттик салыктан бошотулган жана бардык киреше вакуф берүүчүлөрдүн керәэзи боюнча бөлүштүрүлгөн. Караханилердин мамлекетинде майда жер ээликтеги да болгон.

Ошону менен эле бирге шарттуу жер ээликтегинин жайыльшы менен катар буга чейин Саманилердин өлкөсүндө үстөмдүк кылып келген дыйкандар табы деп аталгандар мурунку экономикалык жана саясий позицияларын жоготкон. Албетте, Караханилер аларга мурунку династиянын тарапкерлерине карши мажбуурлоо чараларын колдонуп, алардын жерлерин тартып алган. Караханилердин тарабына откөн дыйкандардын калган болугү жаны экономикалык жана саясий кырдаалда жаңы жер ээлеринин катмарына аралашып кеткен.

Х-ХII кк. Каражанилер мамлекетинин аймагында негизги карама-каршы таптар — бир жагынан өндүрүш каражаттарын ээлеген феодалдар, экинчи жагынан — алар эксплуатациялаган укуксуз дыйкандар менен көчмөндөр болгон.

Жусуп Баласагунинин «Кутадгу билигинде» «бодундар» деген термин жолугат. Адамдардын бул категориясы мұлктүк абалы боюнча байларга, ортолорго жана кедейлерге (чыгайларга) белүнгөн.

Жусуп Баласагуни адамдардын көпчүлүгүн *рашиппар* (б.а. бу-карапар, калайык калк) деп атайды, алар акимин урматтоого, анын душмандарынын душмандары болууга жана мамлекетке өзүнүн парзын (салыгын) төлеоғе тийиш болгон. Поэманнын мазмуну боюнча алганда адамдардын бул категориясына Каражанилер кагандығындағы бардық әмгекчилерди таандық кылууга болот.

Ибрахим ибн Насрга таандық бир документте Самарқандын жаңындағы Чарма айлында, анын жер аянында иштеген аз жердүү жана жерсиз дыйкандар *аккарлар* (дыйкандар) деп аталған. Алар жер менчигинин башка категорияларына таандық болгон жер аянттарында чайрыкерлер катары иштешкен.

Х-ХII кк. Бухаранын документтеринде *кадиварлар* деп аталған дыйкандар эске алынат, аларга мамлекет феодалдық рента салған. Алгачкы феодалдық коомдо көз каранды жамааттық дыйкандарды ушундайча аташкан.

Жазма булактарда «айярлар» («селсаңтар», «бекерпоздор» деген мааниде) эске алынат. Шаар калкынын жакыр катмарынын оқулдөрүн, азган-бозгон элементтерди ушундай деп атаса керек. Ошондуктан жазма булактарда алар ар кандай толкундоолордун жана талап-тоноолордун активдүү катышуучулары катары, коомдогу өтө касаптуу жана коркунучтуу күч катары эске алынгандығы бекеринен эмес.

«Кутадгу билигдин» ар кайсы жерлеринде укуксуз, өз ээлериинин бардық жумуштарын қыңқ этпестен аткарган күлдар жана күңдөр жөнүндө да айтылган.

Каражанилер мамлекетинде әмгекчи калктын феодалдарга каршы чыгышы жөнүндө маалыматтар өтө аз. Кидандардын турханынын чыгышы чек аралык ээликтериндеги әмгекчилердин нааразылыгынын себептеринин бири салык чогултуучулардын зомбулугу болгон. XI к. 30-жылдарынын акырында Мавераннахрдагы райяттардын көтөрүлүшү жөнүндө белгилүү. Аёсуз эзүүнүн натыйжасында 1207-жылы бухаралык кол өнөрчүлөр жана анын айланасындағы дыйкандар отө зор өлчөмдөгү вакытпук жерлери жана байлығы бар садр Бурхан ад-дин Мухам-

медге каршы көтөрүлүш чыгарышкан. Мухаммедди букаралары анын ач көздүгүнөн улам «садр-и жахан» («тынчтыктын тиреочу») дебестен, «садр-и жаханнам» («тозоктун түркүгү») деп аташкан.

Чүй өрөөнүндө эң ири шаар Каражанилер мамлекетинин борборлуунун бири Баласагун болгон. Кызы, ал «Бурана» мунарасынын районунда болсо керек. Ал жерде изилдөө максатында казуулар жүргүзүлүп, күмбөздөрдүн жана тұрақ-жай курулуштарынын калдыктары табылған, алар X-XII кк. бул аймакта ири шаардын болондугу жөнүндөгү пикирди ырастап турат.

Чыгыш каражанилердин дубандык акимдеринин Барсан (Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде), Kochkor-Bashi (азыркы Kochkor өрөөнүндө). Ala-Buka өрөөнүндөгү Shyrdaqbek, At-Bashi (Atbashi өрөөнүндөгү Кошой-Коргон) сияктуу ордо шаарлары жана чептери болгон. Chatkal өрөөнүндө Uy-Balylk, Chancharkan жана Kylbessan уранды шаарлары катталған, аларда да Орто Азиянын башка шаарларындағыдай эле цитаделдер, шахристандар жана рабаддар болгон.

Каражанилердин ээликтегинин түндүк-батыш чек арасында ири шаар Отрап болгон. Анын XI-XII кк. ургалдуу өсүшүн археологиялык маалыматтар ырастайт. Шаардын цитадели, шахристанды жана рабады болгон, ал дубалдар менен курчалған. Анын жалпы аянты 200 гектарга барабар келет.

XI-XII кк. Каражанилик Nasir ibn Alinin ордо шаары, андан кийин Фергана дубанынын борбору болгон Өзгөндүн да ургаалдуу өсүп-өнүккөнүн археологиялык материалдар ырастады. Каражанилер мамлекетинин эң ири шаарлары Самаркан жана Бухара болгон. Батыш Каражанилердин борбору Самаркан XI-XII кк. ушунчалык ургаалдуу өскөндүктөн, шаардын түштүк рабадынын бир бөлүгү дубал менен курчалған тышкы шахристанга айланып кеткен.

X-XII кк. Каражанилер кагандыгынын аймагында орун алған көптөгөн шаарлар менен кыштактардын урандылары табылып, изилденген, бул жерлерде ар түрдүү формадагы идиштерди гана эмес, курулуш материалдарын — бышырылған кышты, каптоочу материалдарды, суу түтүктөрүн жана башкаларды жасашкан. XI-XII кк. керамиканын айырмалуу белгиси — карапа чыгырыгында жасалған идиш-аяктардын басымдуулук кылгандыгында. Бул Батыш кагандыгынын аймактары учун озгөчө мүнөздүү болондугун белгилей кетүү керек.

X-XII кк. бийик тоолуу Chatkal өрөөнүнде өзүнчө бир тоо-кен металлургия комплекси иштегендиги кызыкчылыкты туудурат, бул жерде жез көндерин казып алуу жана эритүү жүргү-

зүлгөн, ал эми аймактын борбору Арделанкетте ар түрдүү кесиптеги кол өнөрчүлөр эмгектенген. Бул жерде жана Суусамыр өрөөнүндө керамикалык материалдар карапа чыгырыктарында, ошондой эле кол менен жасалган.

Археологдор Александровка, Сокулук, Ак-Бешим, Красная Речка, Сретен шаар урандыларынан карапа бышыруучу мештердин, Красная Речка шаар урандысынан жана Чүй өрөөнүндөгү Ак-Добөдөн шарап ачытуучу өндүрүштүн калдыктары бар бүтүндөй бир маалаларды табышкан. Металлургиялык өндүрүштүн издери Шелжи шаар урандысынан, күмүш-коргошун металлдарын эритүү үчүн IX-XI кк. иштеген мештердин калдыктары Орловкадан. Талас өрөөнүнөн табылган. Ташикен оазисинде жана Чүй дарыясынын өрөөнүндө X-XIII кылымдарга таандык болгон жогорку көркөмдүк деңгээлде жасалган күмүш буюмдары табылган.

Отурукташкан калкта, ошондой эле көчмөндөрдө да мал чарбасынын жана дыйканчылыктын азық-түлүктөрүн кайра иштетүүгө байланышкан кесиптер бир кийла орунду ээлеген. Бул Махмуд Кашгаринин «Сөздүгүндө» келтирилген товарлардын аттары менен да ырасталат. Маселен, малдын чийки терисинен жасалган акимдердин бут кийими — излик, төөнүн жана койдун жүнүнөн жасалган тыш кийим — карс, ала-кийиз, кийиз — кимишка, пахтадан тигилген тыш кийим — ялма, тердик — абрин, пахтадан токулган кездеме — чек деп д.у.с. аталган. Бардык тургун жайларда темир жана жыгач усталар болгон. Кашкарда жана Барсканда конгуроо, казан жана башка идиштерди куюшкан, алардын сапаты усталардын чеберчилигине жараша болгон. Махмуд Кашгарида бул кол өнөрчүлүккө таандык буюмдар келтирилген. Маселен, алар: сынган идиштерди бекитүүчү турмандар, көрүктөр, ат жабдыктары жана кемерлер үчүн жасалгалар ж.б.

Х к. жана XII к. башы ченде Орто Азияда жана Түштүк Казакстанда көп таркаган кол өнөрчүлүктөрдүн бири айнек чыгаруу өндүрүшү болгон, муна көп сандаган археологиялык материалдар ырастап турат. Алар ошол мезгилде айнектен ар түрдүү формадагы буюмдар — ашкана идиш-аяктары, турмуштиричиллик предметтери, асем жасалгалар жасалып жана аларды жасап чыгаруунун технологиясынын өркүндөгөнүн жана алардын сапатынын жакшыргандыгын далилдеп турат. Эң акырында, Жусуп Баласагуни өзүнүн «Кутадгу билиг» поэмасында темир усталарды, сүрөтчүлөрдү жана башка кол өнөрчүлөрдү даңазалагандыгын белгилей кетели.

Темир усталық, жезчилик жана зергерлик кол өнөрчүлүгүнүн жогоруда көрсөтүлгөн жана башка табылгалары Каражанилер мамлекетинде кенди иштетүүнүн жана металлургиянын онүккөндүгүн далилдейт. Бул чыгыш авторлорунун айрым маалыматтары менен да ырасталат.

XI к. акыркы чейрегинде жана XII к. ортосунда Каражанилер мамлекетинде «күмүш кризиси» башталган. Каражанилердин ээликтеринин чыгыш бөлүгүндө күмүш тыйындарды бузуу процесси бир кыйла көп болгон. 1013–1014-жылда Кащкар тыйында күмүш али 80, 45 пайыз жана 11,84 пайызы гана жез болгон, Кащкар-Жаркент тыйын тоопторунда күмүш 40–59 пайыз гана болгон. Сыртын күмүш жалатып, ичин жезден жасоо менен оқмот тыйындын наркын көтөрүүгө аракет кылган. Бирок XI к. ортосунда күмүштүн жетишпегендигинен Чыгыш кагандыгынын дирхемин жез менен коргошундун аралаш эритмесинен жасашкан. Каражанилердин ээликтеринин батыш бөлүгүндө начар сапатта болсо да күмүш тыйындар чыгарылып турган.

XI к. көчмөндөр соодагерди — сарт. мейманкананы — муйэнлик, дүкөндү — кебит, кезди — чиг деп, ал эми аргу тилинде сатуу үчүн чыгарылган товарларды — чуги деп аташкан.

Каражанилердин мамлекет башчысы башкы каган (хандардын ханы) эсептелген. Анын бийлиги чексиз бийлик болгон жана ал мурас боюнча өтүп турган. Каражанилер кагандыктарынын борбордук административдик аппараты Саманилердикى сыйктуу эле эки категорияга болүнгөн: дергах (сарай) жана диван (кеңсе). Мамлекет башчысынын башкы хажиби (улук-хажиб) болгон, ал сарайда каган менен анын букараларынын ортосунда арачылык роль аткарган. Бирок хажибдер арачылыкка караганда негизинен жогорку кагандын же дубандык акимдердин көнешчилери болушкан. Каражанилер Мавераннахрга бекем ороношуп алгандан кийин Батыш кагандыгында кызматтардын түркчө атальшы бара-бара саманилик атальштар менен сүрүлүп чыгарылган. Махмуд Кашгари белгилегендей, «хажиб» деген термин тарагандан кийин мааниси боюнча бирдей болгон «тайяну» термини колдонулбай калган. Каражанилердин чыгыш ээлигинде да ушул сыйктуу өзгөрүүлөр болгон, бирок мурункү түркйи атальштары көбүрөөк сакталыш калган, мууну калктын этностук курамы менен түшүндүрүүгө болот. Чыгышта калк негизинен түрк тилинде, ал эми батышта — кобүнчө тажик тилинде сүйлөгөн. Кагандын сарайында төмөнкүдой кызматтар болгон: жибек-шайы кийимдерин сактоочу — агачы, тамак жагын тейлекен — ашчы, катчы — битигчи, иш

кагаз катчысы — ылымга, алгыр күштарды тейлеген — күшчу д.у.с. деп аталган.

Борбордук кеңселер вазирге баш ийген; аны Махмуд Кашигари «югруш» деп атап, аны караханилер иерархиясында жоғорку кагандан кийинки экинчи орунга коёт. Кыязы, Жусуп Баласагуни өзүнүн поэмасында «югруш» деген терминди Каражанилер Саманилерден алган жаңы — «вазир» деген сөз менен алмаштырыс керек.

Караханилер мамлекетинде аскер башчысынын кеңесине маанилүү роль берилген. Жусуп Баласагуни каганга өзүнүн абалын бекемдө жана жоокерлерди согушка кызыктыруу учун аларга белек берүүнү бекеринен сунуш кылган эмес. Ал Каражанилердин армиясынын черикке (аскерлер), жұз (жұздук) жана миң (миңдик) деп бөлүнүшүн келтирген. Каражанилер кагандыгынын иерархиясында жоғорку даражаны кол башчылары — сү башлар, исфахсалар ээлеген. Бул жөнүндө алар Жусуп Баласагунинын поэмасында вазирден кийин эле даңазалангандыгынын фактысы далилдеп турат. Чыгыш авторлорунун айрым маалыматтары Каражанилер мамлекетинде тышкы иштер боюнча кеңесинин иштегендигин да ырастайт. Жусуп Баласагуни элчини «ялавач» (Махмуд Кашигари — «ялафар») деп атайды жана ага өзүнүн поэмасында атайын бөлүм арнайт. Мушрифтин (б.а. каржы иштери боюнча көзөмөлчү-байкоочунун) кеңесинин кагандыктын калкынан ар кандай төлөмдер менен салыктарды өз убагында жана толук чогултуп алуу учун кенири тармагы болгон. Салык жыйноочуну жана казначыны Махмуд Кашигари «имга» деп атайды. Почта кеңеси өкмөттүк буйруктарды, кабарларды жана башка документтерди керектүү жерине тезирээк жеткирүү жөнүндө кам корүүгө тийиш болгон. Ушул максатта толук почтолук жабдуулары бар «улаг» бекеттери уюштурулган. Каражанилердин ээликтери бектер-тархандар башкарған элге, вилайеттерге (дубандарга) бөлүнгөн. Аргу тилиндеги бул термин, Махмуд Кашигари белгилегендей, ислам таркаганга чейин эле колдонулган. 1082- же 1101-жыл менен белгиленген документте Жаркент виластинин акими Абу Бекр Мухаммеддин алым-салык кеңеси жана сот адилеттиги кеңеси болгондугу айтылган. Кыязы, мындай административдик түзүлүш Чыгыш каганатынын башка дубандары учун да мүнөздүү болсо керек.

Жамааттардын жана айылдардын башында аксақал (Жусуп Баласагуниде — көкчин сакал) турган. Анын жардамчысы «чубан» деп аталган. Саманилердикى сыйактуу эле Фергана жана Мавераннахр шаарларын ак союктордүн өкүлдорунөн дайын-

далган «раистер» башкарған. Чыгыш кагандығынын шаарларынын чоңу мурдагыдай эле түркчө аталышы толук ыктымал. Каражанилер мамлекетинде дин кызматчылары чоң урматка ээ болгон. Алар түрк аскер тобөлдорүү менен бирдиктөө өздөрүнө жакпаган жогорку каганга каршы ийгиликтүү күрөш жүргүзгөн.

Кидандардын мамлекет башчысы гурхан болгон. Өлкөнүн жогорку органы гурхандын сарайы жана борбордук өкмөт болгон. Жазма булактарда төмөндөгүдөй кызмат орундары жолугат: биринчи министрдин жардамчысы, ханзаадаларды тарбиялоочулар — аталаңтар, сарай расимине жоопкер, сарай аземдерин откөрүүчү жана вазир. Акыркы гурхандын убагында Махмуд-бай вазир болгон, бул өлкөнү башкарууга жергиликтүү калктын екүлүү катышкандыгы жөнүндө көрсөтүп отурат.

Кидандар мал остыруүү, аңчылык, балыкчылык, дыйканчылык жана соода менен кесип кылышкан. Алардын чарбасында көчмөн мал чарбачылыгы алдыңкы ролду ойногон. Батышка карай жылгандан кийин алар көп сандаган койлорду, тоөлөрдү, огүздердү жана жылкыларды остыруүнү улантышкан. Кидандар, башка көчмөн элдер сыйктуу эле, жылкыны жогору баалашкан. Жазма булактардын маалыматтарына караганда, кээ бир мал ээлеринин 18ミニгө чейин жылкысы болгон.

Батышка чабуул койгондо кидандар шаарларды жана кыштактарды талкалашкан эмес, алар өздөрүнө кол өнөрчүлүгү, соода жана дыйканчылык кандай пайда алыш келерин эң сонун түшүнүшкөн. Орто Азиянын жана Казакстандын элдери менен салыштырганда кидандар социалдык-экономикалык өнүгүүнүн бир кыйла төмөнкү төпкичинде турган жана аларга көп жагынан өз чарбасын кайра курууга туура келген. Алар дыйканчылык менен мурда да кесипчилик кылышкан. Батышка кочуп баргандан кийин чарба жүргүзүүнүн бул түрү коншуларынын өнүккөн дыйканчылыгынын таасири астында андан ары өнүгүүгө өз болгон.

XI-XII кк. Орто Азияда курулуш иши өнүгүүшүн уланткан, бул жөнүндө бизге чейин жеткен ар түрдүү эстеликтер далилдеп отурат. Бул мезгилде курулуш техникасы ургалдуу өркүндөп, архитектурада жана колдонмо искустводо зор прогресс болгон. Бышырылган кыш имараттардын жана байлардын тұрак үйлорунун негизги курулуш материалы болуп калған. Ошого кара-бастан, археологиялык казууларга караганда (маселен, Ак-Бешим шаар урандысы) чийки кыш бышырылган кыш менен катар өзгөчө айыл жерлеринде, коомдук жана граждандык имараттарды тургузууда негизги курулуш материалы болуп кала

берген. Талгар жана Сүмбэ шаарларынын урандыларын казуу кээ бир талаа-тоолуу жерлерде турак жайлар жана башка имараттар таштан курулгандыгын күбөлөп турат.

Караханилердин мамлекетинде сириялык, уйгур жана араб жазуулары пайдаланылган, айрыкча араб жазуусу бүткүл кагандыкта кецири таркаган. Караханилер мамлекетинде ислам мамлекеттик дин болгон.

### **Кайталоо жана өзүн өзү текшерүү үчүн суроолор**

1. Караханилер династиясынын пайда болушу жөнүндөгү гипотезалар.
2. Борбордук Төцир-Тоонун жана Жети-Суунун IX-X кк. калкы.
3. Сатук Абд ал-Керим Кара хан Караханилер кагандыгынын неғиздөөчүсү жана анын ислам динин кабыл алышы.
4. Караханилердин Кашкардан түндүктү карай жылышы.
5. Караханилердин батышты карай жылышы. Алардын Бухарага жасаган бириңчи жортуулу.
6. Караханилердин Бухарага жасаган экинчи жортуулу, алардын Аму-Дариянын ары жагына капитап кириши.
7. Юсуф Қадыр ханынын жана султан Махмуддун өз ара мамилелери, алардын Али-тегинге каршы күрөшү.
8. Али-тегиндин сельджук-туркмөндөрдү жеңиши.
9. Ибрахим ибн Насрдын жогорулашы.
10. Караханилердин эки кагандыгынын түзүлүшү.
11. Султан Санжардын Маверанихарага жасаган жортуулдары.
12. Чыгыш Караханилердин жогорку кагандары Сулайман жана Мұхаммед ибн Юсуф.
13. Қидандардын Орто Азияны капитап кириши.
14. Наймандардын Жети-Сууга кочуп келиши.
15. Құйлұстун Мұхаммед шах менен күрөшү.
16. Осмон — Батыш Караханилердин ақыркы ханы.
17. Дыйканчылык.
18. Кагандыктын социалдык курамы, шаарлар, кол өнөрчүлүк.
19. Кагандыктын административдик түзүлүшү.

### **Адабияттар:**

1. Бартольд В. В. Кара-китай // Соч., Т.5. — М., 1968.
2. История Киргизской ССР. Т.1. — Фрунзе, 1984. — С. 290–319.
3. Караев О. К. История Караганидского каганата (Х-нач. XIII вв.) — Фрунзе, 1983; Ошол эле. Киргизия при Караганидах. — Фрунзе, 1983.
4. Петров К. И. Очерки социально-экономической истории Киргизии VI-нач. XIII вв. — Фрунзе, 1981.
5. Пиков Г. Г. Кидане. — Новосибирск, 1989.
6. Чоротегин Т. Этнические ситуации в тюркских регионах Центральной Азии домонгольского времени. — Бишкек, 1995.

## VI-XII КЫЛЫМДАРДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН МАДАНИЯТЫ

Орто кылымдардын алгачкы доорундагы Кыргызстандын маданияттын жана Фергананын отурукташкан-дыйкан калкынын кылымдаган адат-салттарынын негизинде түзүлгөн. Сырттан келген көчмөн түрк уруулары региондун феодалдык маданияттын түзүлүшүндө әң маанилүү ролду ойногон жаңы маданий салттын оқулдору болушкан. Жети-Суунун отурукташкан маданияттына бул тараапка көчүп келген согдуулуктар негиз салышкан. Көчмөн-түрктөрдүн массалык түрдө отурукташи Жети-Суудагы шаарлар менен кыштактардын ургалдуу осүшүнө түрткү берип, эки маданияттын өз ара сицишүү жана таасир тийгишүү процессин ылдамдаткан. Ал XI-XII кылымдарда мал чарбачылыгы менен кесиптенип, чет-жакада жашагандарды гана эмес, шаардык калкты да түрктоштуруүгө алып келген.

Ошол мезгилде азыркы Кыргызстандын аймагында ар түрдүү диний системалар, — буддизм, манихеизм, христианчылык жана башкалар аралаш жашап, алардын ар бири өз жазуусун жана идеологиялык жол-жоболорун таратышкан. Байыркы түрк уруулары ар түрлүү маданий таасирлерди чыгармачылык менен кайра иштеп чыгып, маданияттын жогорку деңгээлине осуп жетишшип, өз жазуусун түзө (VII к.) алышкан.

Х кылымда Каражанилик кагандар ислам динин кабыл алышкан. Жети-Суу аймагы түндүк-чыгыштагы мусулман маданияттын жана илимдүүлүктүн алдыңкы очогу болуп калган. XI кылымда Жети-Суудагы шаарлардан чыккан Жусуп Баласагуни менен Махмуд Кашгари дүйнөлүк маданияттын казынасына кирген биринчи адабий жана илимий әмгеектерди жаратышкан.

## § 1. Көчмөн элдердин маданияты

**Үй-тиричилиги. Үрп-адаты. Үй-бүле.** Көчмөн түрк урууларынын турмуш-тиричилиги — алардын башкы кесиби болгон мал чарбасынын муктажыгына ылайыкташып калыптанган. Алардын турак жайы — боз үйлөрү көчүп-конуунун зарылчылыгына байланыштуу жана жашоого ыңгайлдуу қылуу үчүн кылымдар бою оркундотулуп отурган. Жазма булактар боз үйдүн сүрреттолуп жазылышын бизге жеткирди. Боз үйдүн кереге-үүктары талдан жасалган. Бай көчмөндер аны ачык түстөгү (маселен, көк) боёк менен боёшкон. Чаң боз үйлөрдүн түндүгү тикесинен коюлган шырыктар менен тиретилген. Боз үй бүт бойdon кийиз менен жабылган. Таманына кийиз жана терилер тошолуп, ортодо очок орнотулган. Түрктордүн боз үйүнүн эшиги дайыма чыгыш тарапка каратылган.

Ак соөктөр боз үйлөргө алымсынбай чаң чатырларда да жашашкан. Истеми кагандын асемдүү жасалгаланган чатырлары Византия императорунун сарай кызматкерлерин да таң калтырган экен. Чатыр кооз жибек кездемелер менен жабылыш, тобосу алтын жалатылган жыгач тирөөчтор менен тирелген. Кагандын алтын тактысынын таянычы төрт алтын тоос түрүндо жасалган. Кагандын кабыл алуучу чатыры алтын идиштер, күмүш кумуралар, жыгач чапчактар, алар менен бирге күмүштөн жасалган жаныбарлардын сүрреттерүү менен жасалгаланган. Кагандын тактысынын бири көчмөн турмушка ылайыкташып, аны эки дөңгөлөктүү арабага орнотушкан, ал абдан жеңил болгондуктан ага бир гана ат чегишикен. Тон жабгу кагандын чатыры да андан кем эмес кооз болгон.

Кийимдерди бакма жана жапайы айбандардын иштетилген терилеринен, жүндөн токулган кездемеден жана жука кийизден тигишикен. Кочкор жана Талас өрөөндөрүндө табылган археологиялык материалдарга караганда байлар сырттан алышып келинген пахтадан жана жибектен токулган кездемелерди пайдаланышкан. Археологиялык табылгалардын жана скульптуралык таш молордун сүрреттөрүнүн негизинде кийимдердин, бут жана баш кийимдердин түр-түспөлдөрү жөнүндө билүүгө болот. Эркектер денеге кыналыш турган этеги узун, жакасы эки үч бурчтуу болгон кайрыгы бар, жендери кууш келген чапан кийишикен. Этеги башка түстөгү кездемеден тегерете кынгууланган. Түрктордүн чапаны этнографиялык жактан өзгөчөлүгү менен айырмаланат, анын он өнүрү сол өнүрүнүн үстүнөн кым-

тыланат. Кыргызстандагы байыркы түрк скульптуралык айкелдеринин көпчүлүгүндө тыш кийимдердин өнүрлөрү ондон солду карай кымтыланган.

Халаттар бир түстүү — ак, кызыл же сары болуп, жакасы кооз кездемеден жасалган. Мындаи халаттардын канаттуу аттардын жана аркалардын сүрөттөрү бар калдыктары сакталып калган. Маселен, Сюань Цзандының жазганы боюнча Тон жабгу каган жашыл түстөгү атлас халат кийген. Эки жүз адамдан турган анын жан-жокөрлөрү кымкап халат кийип алышкан. Түргөш каганы Құлчор бага тархандын (Күрсүлдүн) кийими дібаждан (ортосында жибек) тигилген. Аскерлер жана кара пайым адамдар жүндөн жана жаныбарлардын терисинен жасалган кийимдерди кийип жүрушкөн, айрымдарынын гана башында жибек оромол болгон.

Чапандын белин жөнөкөй кайыш кур, же каңылтырлар менен жасалғаланган кемер менен байлан алышкан. Кыргызстандын аймагында жука коло менен капталған жана каңылтырлар илинген төрт кемер табылды, алардын бири Боз-Бешик (Ысық-Көл жээгинде) турагынан табылған. Кемерлерде алтындалған, чарчы, жүрөк түспөлүндөгү, татаал тордомолуу, өсүмдүктүн бутактарынын орнаменти менен кооздолгон куйма каңылтырлар бар. Курдун тараалгасына тармалданған толкунда сүзүп бараткан геральдикалық балыктын сүрөтү тартылған. Музыкалык аспап (лира) түспөлүндөгү илме каңылтыр ийне жалбырактуу бутак жана кедрдин тобурчактарынын сүрөтү менен кооздолгон. Кемерлердеги көптөгөн каңылтырларда алтындын бусу сакталып калған. Кемер курлар каңылтыр жасалғаларынын санына жана металлдын баалуулугуна жараша байыркы түркстүн социалдык даражасынын, байлык-марта басынын белгиси болгон. Жогорку ак сөөктөр алтын каңылтыр чегеленген кемерлерди курчанышкан.

Таш айкелдерде сүрөтү түшүрүлгөн баш кийимдерге туулалар, эки көздүн ортосун, мурундуң кайкысын жаап турган тили бар туулга малакайлар кирет. Кочкор өрөөнүндөгү көрүстөндөрдүн биринен кулакчының түрүндө кездемеден жасалған баш кийим табылған. XI к. Каражанилик түрктөр кундуздан жасалған бийик тебетейлерди кийишкен. Карап-Балта шаарынын жанынан табылған, Каражанилер дооруна тиешелүү таш скульптуранын бириnde цилиндр түспөлүндөгү калпактын жогору жагына орлогон селдинин сүрөтү тартылған.

Эркектер чачтарын өрүп алышкан. Кәэде асыл таштардан жасалған жасалғаларды чачтарына кошо өрүп алышчу экен.

Аялдар койноктүн жана чапандын сыртынан жээги тери же башка түстөгү кездеме, кээде кооз тасма менен кармалган жениң кемсөл кийишикен.

Аялдардын жана эркектердин өтүктөрү бирдей түспөлдө бычылса керек, алар жумшак келип, түмшугу бир азыраак жгору ийилип турат. Кончу кыйгачынан кесилип, анын артыкы жагы алдыңкысынан жапызыраак болгон. Талас өрөөнүндөгү түрктордун добосунөн такасыз, таманы 5–9 катмар териден жасалып шырылган, түмшугу қуушураак келип, бир аз кайкы бут кийимдин калдыкстары табылган.

Эркектер да, аялдар да сөйкө, билерик, шуру-мончокторду, шакектерди тағынышкан. Алардын үлгүсү VI–XII кылымдардагы кочмөндөрдүн көрүстөндөрүнөн табылган, алар таш скульптуралык айкелдерде да тартылган.

Малчылардын негизги тамак-ашы эт жана сүт болгон. Байыркы түрктордун көрүстөндөрүнөн ритуалдык тамак-аштардын калдыкстары табылган. Талас жана Баткенде кээ бирлери байыркы доорго тиешелүү болгон, жарма жана казаңктуу көрүстөндөрдөн койдун соөкторүнөн башка, токоч, алмурттун, жаңгактын соөкторү табылган.

Түрктордун демейки адат-салты боюнча козголоц чыгаруу, чыккынчылык, адам өлтүрүү, ойноштук кылуу, тушалган атты уурдоо сияктуу жорук-жосундар эң оор кылмыши деп эсептелген. Аңдайлар өлүм жазасына тартылган. Денеге жаракат-зыян келтиргендиги учун анын оор-женилине жаравша ар түрдүү айыптарды төлошкон. Уурулук кылгандыгы учун кармалгандар уурдалган нерселердин кунун он эселең төлөгөн.

Майрамдарда жасалгалуу кийимдер кийишип, бетме-бет болуп алышып ырдашкан. Эркектердин жана аялдардын оюн-зоокторунун айырмалары да болгон. Согуда түргөш ак соөктөрү нард ойноону үйрөнүшкөн.

Карапайым көчмөндөрдүн үй-бүлөсүндө аялдардын ролу аздыр-коптүр жгору болгондугуна карабастан патриархалдык мүнөздө болгон.

Куда түшүү демилгеси эркектердин колунда болгон. Аял учун калың төлошкон. Кыздарын күйөөгө калыңсыз эле берген учурлар да болгон. Бирок мындай учур өтө сейрек болгондуктан эпитафиялардын биринде атайын жазылып да калган экен.

Үй-бүлө негизинен моногамдык үй-бүлө болгон. Қоң аял алуу байлардын жана ак соөктордүн арасында гана тараган. Жесир аял күйөсүнүн иинисине же анын башка аялнын уулуна турмушка чыга алган. Туугандык система классификациялуу

болнан, анда туушкандардын бүтүндөй бир тобун бир термин менен аташып, улуу жана кичүү туутандардын атальштарын так ажыратышкан (мисалы, улуу жана кичүү бир тууган эркек жана аялдар ар кандай терминдер менен атальшкан).

Таластагы рун эстеликтинде түргөштөрдүн үй-бүлөдөгү мамилелери жөнүндө кээ бир маалыматтар кездешет. Көп убакта бир эле текстте үй-бүлөнүн башчысы, мурасчы уулу жана жесир калган аялы гана эскерилет. Мисалы, №1-эстеликте үч бир тууган аталаан, ал эми № 2-эстеликте өзүнчө бөлүнүп кеткен алты уулу жана карындашы жөнүндө жазылган, бул көп балалуу үй-бүлө болгондукун аныктайт. Туугандыктын классификациялык системасын төмөнкү терминдер далилдейт: инилери — кичүү бир туугандары жана жалпы эле эркектердин кичүү туушкандары; эчи, ача — энеси, жеңеси, эжеси; синил — карындашы жана башка кичүү туугандары. Таластагы тексттерде он беш эркектин ысмы учуртайт, алар көп убакта эпитет, ылакап ысым катарында кайталанат. Ысымдардын көпчүлүгү жөнөкөй — Агуш, Кыйаган, Туган, Удун, Кутлуг. Бирок татаал ысымдар да кездешет: Кара Барс, Огул Барс, Күч Үгэ. Түргөштөрдүн эркектери башка түрк урууларындағы сыйктуу эле бери дегенде кош ысым алыш жүрүшкөн. Алардын бириңчисин төрөлгөндө, әкинчисин, маселен «ардақтуу», «баатыр» деген эпитеттерди кийин эр жеткенде алышкан.

**Жазуусу.** Мамлекеттин түзүлүү процесси менен жазманын пайда болушу өз ара тыгыз байланыштуу. Жазуу иши мамлекеттин ички жана тышкы функцияларын жөнгө салып туруу үчүн керек. Түрк кагандыгында, а дегенде бул максат үчүн согдуулук курсив (кол жазмага оқшогон) ариби пайдаланылган. Монголиядан табылган таш эстеликте кагандын тукумдарынын бир өкүлүнүн (582–583-жж.) эпитафиясы согду тилинде жазылган экен, демек батыш түрк кагандарынын Константинополго «скиф тамгалары» менен жиберген дипломаттык каттары мына ушул тилде жазылгандыгынан шек кылууга болбостур.

Окумуштуулар байыркы түрк тамгасы VII кылымдан эрте эмес, анын әкинчи жарымында пайда болгон деп божомолдошот. VII кылымдын әкинчи жарымынан мурда жазылган рун тексттери али табыла элек.

Байыркы түрк рун жазууларынын чыгышы жөнүндөгү проблема али так чечиле элек. Бул маселе боюнча илимде эки көз караш бар. Алардын ичинен негиздүүрөөгү арамай жазма-сынын согд варианты десек болот. Ал рун менен согд арипптеринин жазылышынын оқшоштугунан негизделген. В.А.Лившиц

рундардын көпчүлүгүнүн прототиби согдуулук курсив жазуусу болгондугун, ал эми алардын бир аз гана бөлүгү жаңыдан ойлонуп табылғандыгын аныктаган. Байыркы түрк рун жазуулары пайда болуп, калыптанып жаткан тарыхый-маданий кырдаал, б.а. ошол мезгилдеги түрктөр менен согдуулуктардын орто-сундагы тыкыс экономикалык жана маданий алака-байланыштар маселенин ушундайча чечилишине негиз боло алат.

Байыркы түрк рун алфавити а дегенде 37 же 38 геометриялык түспөлдөгү тамгадан турган жана согдуулук прототипке караганда ташка, жыгачка, металлга жазууга абдан ылайыкташтырылган. Руника түрк тилинин фонетикалык өзгөчөлүктөрүн жетишерлик деңгээлде так берген. Үнсүз тамгалардын көпчүлүгү кайсы (алдыңкы же арткы) үндүү тамга менен катар келгендигине жараша эки варианнта жазылган.

Байыркы түрк жазуу эстеликтери 1721–1722-жылдары Петр Ige кызмат кылган Д.Месссершмидт жана аны коштоп жүргөн туткун офицер Э. Табберт (Страленберг) тарабынан Эне-Сай өрөөнүнөн табылган. Алар бул жаңы ачылган тамгаларды сырткы түрү скандинав рундарына оқшош болгондуктан рун жазуусу деп атап қоюшкан. Бул жазуу түрк тилиндеги уруулар жашаган Борбордук жана Орто Азия, Казахстан, Төмөнкү Волга, Дон бойлорунда жана Түндүк Кавказдын кеңири аймактарына тараган.

Рунологиянын базасын түзгөн негизги рун тексттери — Күлтегинге, Билге каганга, Тонйокукка арналган жазуулар жана Онгин, Карабалгасун эстеликтери, Селенгальк таш, Сужин жазуусу жана башкалар орус окумуштуулары тарабынан XIX к. аягы жана XX к. башы ченде Монголиянын аймагынан табылган. Алар 1968–1975-жылдары совет жана монгол окумуштуулары тарабынан ачылган согду тилиндеги Бугут, Севрәй жана Терхин эстеликтериндеги жазуулар менен толукталган.

Орто Азияда рун эстеликтери биринчи жолу 1896–1898-ж. Талас өрөөнүнде табылган. Жергиликтүү край таануучу В.А.Каллаур Дмитриевка кыштагынын жанынан (азыркы Талас ш.) рун жазуусу чегилген үч чоң ташты тапкан. 1898-ж. ошол эле жерден (Айртам-Ой өзөнү) Г.Гейкелдин фин экспедициясы да эки чоң ташты тапкан. М.Е.Массон 1932-ж. байыркы кендин калдыгын изилдеодө жазуусу бар эки жыгач таякчаны тапкан, ал эми 1961-ж. П.Н.Кожемяко менен Д.Ф.Винник ошол эле өзөнден рун жазуусу бар төрт ташты табышкан. Акыркы жылдары Талас өрөөнүнөн рун жазуусу бар дагы бир таш табылган. Бардыгы болуп бул өзөндөн жазуусу бар он бир таш табылган.

Андай таштар Ысык-Көл, Алай жана Фергана аймагында да бар болуп чыкты. Орто-Азияда бардыгы болуп таштарга, аскаларга, карапаларга, металлдарга чегилген кыркка жакын чакан рун жазуулары ачылган. Алардын ичинен эң маанилүүсү Таластан табылган рундар. Алар эне-сайлык эпитафиялык рундарга отө жакын, бирок адабий жагынан алардан төмөн турат. Талас эпитафияларынын мазмуну жөнүндө № 2-жазуу боюнча баамдоого болот (И. А. Батмановдун котормосу): «Коргоочулар (анык дастор) отуз огландар — жигиттер. Мечин жылынын он алтынчы жылында (болду). Менин баатырлык ысмым — «Кара Чур». Ардаактуу ысмым «Каралык кутулбайт». Алты урукта эне бирөө, андан кийин карындаш, ынал өлүштү.

Кара Чур. Менин мингич атым кула... Каралык кутулбайт. Кара Чур силерден, туугандарынан бөлүндү. Анын атасынын ысмы — Тутан, уулунун ысмы — Огом, Ша...»

Илимпоздор таластык тексттердин даталарын ар түрдүүчө аныкташат, ал 700 жылдык аралыкты (V-XII кылымдар) кучагына алат. Талас эстеликтеринин бардык тобунун даталарын аныктоодо С. Г. Кляшторныйдын сунушу кызыгууну туудурат. Ал жазуулардагы кезиккен терминдерди талдоонун негизинде жана батыш түрктордун тарыхын эске алып, Талас эпитафиялары 716–766-жылдарга таандык болушу мүмкүн деп болжолдойт. И. В. Кормушин болсо Талас эстеликтерин IX кылымдагы кыргыздар менен байланыштырат.

**Сүрөт жана колдонмо өнерүү.** Көчмөндөрдүн өнерчүлүк чыгармаларына металлдан жасалган кооз буюмдарды, сөөктөргө оюп салынган сүрөттөрдү, таш скульптураларды жана аска бетиндеги сүрөттөрдү таандык кылууга болот.

Көчмөндөрдүн алгачкы орто кылымдардагы өнерүнүн мұнездүү белгиси катарында оюп-чийүүнүн, көчтөөнүн басымдуулук кылганын корсөтүүгө болот. Көчмөндөр бул максатта жаңы оймо-чийме мотивдерин — осүмдүктөрдүн бутактарын жана ар түрдүү сокмо-ормө ыктарын өздөштүрүшкон. Алар куйма күмүш каңылтырларды жана илип коймо жасалгаларды оймо-чиймелөөдө көбүрөөк учурайт, мындай каңылтырлар менен киселүү курларды, кемерлерди жана ат жабдыктарды кооздошкон. Буюмдардын сыртына капиталып, чегеленүүчү каңылтырлар тик бурчтуу, жүрөк, лира, айчык түспөлдөрдөгү геометриялык формада болгон. Курдун бетине бири-биринен алысыраак чегеленген каңылтырлар бир өңөй оймо-чиймелер менен кооздолгондуктан бүтүндөй бир ансамблди түзүп турғансыйт.

Оймо-чийменин басымдуу болушу зооморф мотивдери жокогулуп кетти дегенди билдириген эмес. Бул түрдөгү оймо-чиймелердин эң сонун ұлғысү катарында Кочкор ороөнүнөн табылган (VIII-X кк.) кемер курга чегеленген алтын жалатылган күмүш каңылтырларды корсеттүгө болот. Каңылтырлар өсүмдүктөрдүн бутактары, айбанаттардын, күштардын жана желмогуздардын сүрөттөрү менен укмуштуудай чиелентилип кооздолгон. Бул татаал чиеленишкен оймо-чиймелер узун-туурасынан төп келишкен шайкештиктө жасалган. Грифтер менен күштардын башкалардан өзгөчөлөнтүп түшүрүлгөн сүрөттөрү орнаменттин негизги мотивин түзөт.

Мындай оймо-чийме Ысык-Көлдөн табылган кемер курдун алтын жалатылган жез таралгасына да мүнөздүү. Анын калканчасы тармалданган-толкундун арасында ойноктогон эки кош балыктын сүрөтү менен кооздолгон. Чиймелерди айкалыштыруудагы чеберчилик, айбанаттардын сүрөттөрүн ажайып бир өзгөчөлүү түспөлдөрдө түшүрүү, ар түрдүү көрүнүштөгү элементтердин бири бирине кынтыксыз шайкеш келтирилиши орто кылымдардагы түрк колдонмо искуствосунун айырмалуу белгиси болуп саналат. Александровка шаар урандысынан (Чүй ороөнү) жана Пенжикенттен (Сөгд) табылган каңылтырлардын окшоштуугуна Караганда, көчмөндөрдүн көркөм буюмдарынын бир бөлүгү согдуулук усталардын колунан чыкса керек. Ар түрлүү өрмө-сокмо түрүндөгү оймо-чиймелер көчмөндөр чойросундө VI-VIII кылымдардын чектерине чейинки мезгилдерде тараф элек болучу.

Кара-Күжүр суусунун ороөнүнөн табылган VI-VII кк. таандык болгон, курга чегеленчү жез жасалга каңылтырларда геометриялык саймалар кадимки эле камандын баштары менен айкалышта түшүрүлгөн. Өсүмдүктөрдүн сүрөтү кезикпейт. Анда-санда гана курдун же жүгөндүн каңылтырлары адам кейиптөнген илме кооздуктар менен толукталган.

Металлды көркөмдөөнүн кыскача баяндамасын аяктоо менен сөзсүз жергиликтүү өндүрүшкө тиешелүү болгон штамптан басылып алынган эки алтын брактеаттын табылгасы жөнүндө айта кетишибиз керек. Анын бири Чүй ороөнүндөгү Красная Речка айылышынан, экинчиси Кең-Булуц кыштагынын жанынан табылган. Аларда отө кооз баш кийимчен эркектин көөдөн жагы тартылган.

Жаңы «талаа» сүрөт өнөрүнде иллюстративдик багыт андан ары онүүгүүгө ээ болот. Мындай сүрөттөрдө пейзаж, айбанаттар жана адамдар бир бүтүн көрүнүштү түзүп турат.

Кыргызстандын аска беттериндеги сүрөт өнөрү азырынча анчалык толук изилдene элек. Байыркы түрк дооруна сөзсүз түрдө тоо текенин, аңчылыктын айрым көрүнүштөрүнүн, эн тамга түрүндөгү белгилердин сүрөттөрүн гана таандык кылууга болот.

Байыркы түрк усталары өз замандаштарынын бейнелерин таш айкелдерде чагылдырышкан. Алар стилистикалык өзге-чөлүктөрү боюнча бир нече категорияга бөлүнөт — жалпак схематикалык (жалпы жонунан тартылган) сүрөт; жалпак түрдө тартылган сүрөттү кадимки башка оқшоп көлемү билинип-корунуп турган баштын сүрөтү менен айкалыштыра тартуу; таш айкелдеги сүрөттөрдүн ачык, даана эместиги; көлөмдүү (жалпак эмес) айкелге жакындаштырылып чегилген адамдын денеси. Байыркы түрктөрдүн скульптуралык айкелдеринин көпчүлүгү пластикалык (келишимдүү) образды бербейт. Ал таштар жумуру жана узуунураак келген тоо таштарынан тандалып алынат да, анын бетине схематикалык түрдө адамдын бет түспөлү чегилип жасалып, кээде кийимдердин деталдары менен толукталган. Андагы сүрөттөрдө адамдын контуру оюп, чийме түшүрүү ыкмасы менен гана тартылат. Бул таш балбалдардын айрым өркүндөтүлгөн үлгүлөрүнде баштын, ийиндин, сандын сүрөттөрү жалпак болбой көлөмдөрү байкалып турат, мында форманы келишитирип, төп кылып берүүгө умтулуу бар. Бирок мынтай балбалдар чыныгы скульптуралык айкелдерге жакындаштырылып гана жасалганын белгилей кетишибиз керек, анткени көп деталдар (кол, чойчөк, курал-жарак) барельеф түрүндө гана берилген.

Байыркы түрктөрдүн өнөрүндө адамдын скульптурасынан башка айбанаттардын таш скульптуралары да белгилүү. Бугуттан табылган таш мамыда (VI к.) ургаачы карышкыр тартылган; Билге каган менен Күл-тегинге (VIII к.) арналган күмбөздөрдүн жанында арстандын жана койдун жуп бедиздери орнотулган. Тувада олғондорду эскерүүгө арналган курулуштун жанында арстандын анча чоң эмес эки бедизи табылган. Кыргызстандын аймагында байыркы түрк дооруна тиешелүү айбанаттардын скульптуралык бедиздеринин түрлөрүнөн таш баканын гана бедизи табылган (Юрьевка к., Чүй өрөөнү).

Таш баканын бедизиндеги чиймелерден калкандын сүрөтү гана даана көрүнуп турат. Анда оюк жана чункурдун орду бар, мүмкүн бул пьедесталда бир убакта таш мамы орнотулган болсо керек.

Кыргызстандын орто кылымдардагы көчмөндөрүнүн өнөрү евразиялык талаалардын көчмөндөрүнүн жана Орто Азиянын,

Чыгыш Түркстандын отурукташкан элдеринин өнөрү менен да тыкыс байланышта болгон. Байыркы көчмөндөрдүн маданиятынан чыгармачылык менен кабыл алынган ар кандай таасирлер Тянь-Шандык малчылардын өнөрүнө өзгөчөлүү мүноз берип турган.

**Мифология. Диний ишенимдер. Өлүктүү көмүү ырымжырымдары.** Түрк кагандыктары үстөмдүк кылыш турган мэзгилде Кыргызстандын аймагында расмий жалпы мамлекеттик дин болгон эмес. Мында буддизмден тартып христианчылыкка чейинки ар кандай диний агымдардын жана алардын ерестик багыттарынын оқүлдору жайгашып, миссионердик иштерин жүргүзүшкөн. Жазуу булактардагы маалыматтарга караганда каган баш болгон уруу төбөлдөрү өз букараларынын чойрөсүндө тигил же бул диний окууну жайылтууга аракет кылышкан. Бирок бул аракеттен натыйжа чыккан эмес. Байыркы түрк коомунун негизги массасы өздөрүнүн эзелтен берки карманып келишкен диний ишенимдерин тутушкан. Маалыматтардын аздыгына жана алардын фрагментардуу (үзүндү түрүндө) болгондугуна байланыштуу байыркы түрктөрдүн диний көз караштарынын системасын толук реконструкциялоого мүмкүн эмес. Түрктөр шаманизм дининде болушкан. Алардын диний түшүнүктөрү диний ишенимдердин эң байыркы формаларын, уруу-уруктардын жаңы пайда болгон сыйынт жөрөлгөлөрүн жана дүйнөлүк диний системалардагы орун алган сыйынт элементтерин өз ичине камтып турган.


Байыркы түрктөр политеист болушкан. Азыркы убакта байыркы түрктөрдүн бир нече кудайларынын аттары белгилүү. Башкы кудай — Тәцир (асман) ойдоку дүйнөгө тиешелүү болгон. Ал — асмандын кудайы, жерди, ааламды жараткан. Кагандыктын чыгышында Тәцирге сыйынуу дарыя культу менен байланыштуу болгон. Ар жылы бешинчи айдын ортосунда түрк каганы өзү суунун жээгинде асман Тәцирине курмандык чалган. Тәцирге храмдар арналып, анда түрк куралына жениш берүүнү сурашып, сыйынып дуба окушкан. Түрк кагандыгынын батыш чек жактарында жашаган калк Тәцир кудайды «Укмуштуудай зор алп» жана «доо» катарында элестетишкен. Ал тарапта Тәцирге сыйынуу дарактарга сыйынуу менен байланыштырылып, ал дарактардын жанына аттарды курмандыкка чалышкан. Курмандыкка чалынган жаныбарлардын канын дарактардын айлана-тегерегине чачышкан, алардын баштары менен терилерин бутактарга илип коюшкан. Тәцирге арнап бутканаларды тургузушкан. Байыркы түрк тексттерине талдоо

жүргүзүлгөндө жогорку кудайдын атрибуту эркектик негиз менен белгиленери аныкталды. Анын милдети — жаратуу, колдоо, жазалоо жана адамдардын тагдырын чечүү болгон.

Рун тексттеринде кезиккен кудайдын бири Умай — аял-кудай, ал түшүмдүүлүктүн колдоочусу болуп эсептелген. Умайдын иконографиясы Орто Азиядан же Ирандан кабыл алынган деген божомол бар. Байыркы түрктөр аны үч мүйүздүү баш кийимчен жана көлбүрөгөн жеңсиз чепкен жамынган аял түрүндө сүрөттөшкөн. Умай Тенир менен Умай асманда жубайлар болгондугу жөнүндө миф бар, ал эми жер үстүндө падыша жубайлар — каган тышкы келбети боюнча Тенирге, анын аялы (катун) Умайга окшоштурулат. Умай қульту көптөгөн түрк элдеринде, алардын ичинде кыргыздарда да XIX к. аягына чейин сакталып келген.

Идук Йер-су — жердин жана суунун ыйык кудайы — орто дүйнөгө тиешелүү кудай болгон. Түрктер сууну урматташып, жер жөнүндө гимн чыгарышып, ырдашкан. Байыркы түрк тексттерине караганда Йер-су кудайынын жакшылык кылуучу жана жазалоочу милдеттери болгон, кээ бир убакта ал ата мекен маанисинде кабыл алынган. Йер-су ишеними тоого табынуу менен бирдей. Мына ушундай тоолордун бири «өлкөнүн коргоочусу» деп аталашып, ал Алтайдын батыш тарабында жайгашкан. Түрктордун Кыргызстандын аймагындағы «ыйык» тоосу Суябдын (Токмоктун жанында) айланча-жакасында болгон деп эскерилет.

Байыркы түрк урууларында өлүктүү комүү ырым-жырымы алардын диний көз караштарынын қурамдык бир бөлүгү болгон. Алар өлгөндөрүн байыркы үрп-адат боюнча комүшкөн. Өлүктүү боз үйгө коюшкан, туугандары анын жанына курман-дыкка чалынган малды коюшуп, андан кийин атчан боз үйдү жети жолу айланышкан. Эшиктин алдынан өтүп бараткан сайын «беттерин бычак менен тилишиб, ыйлашкан». Өлгөн адамды анын буюмдары жана мингич аты менен кошо өрттөшкөн. Соөктуү өрттөгөндөн бир жылдан кийин күлүн чогултуп алышып, күмбөз сыйкантып өлгөн адамдын урматына (барк) таштан коргон салышып, маркумдун таш айкелин орнотушкан. Ал айкелден чыгыш тараапты карай өлгөн адамдын тириүү кезинде өзү өлтүргөн душмандарын символдоштурган же комүү убагында башка адамдар «белек» кылып берген балбалдар катарынан коюлган. Замандаштар «кээ бироолөрдүн мындай балбалдарынын саны жүзгө, кала берсе миндө» жеткенин эске-ришкен. Күл-тегинге арналган күмбөздүн жанында 169 балбал орнотулган. Түрктөр өлтүрүлгөн же «белекке» берилген душман-



Несториан көрүстөндөрүнүн үстүндөгү таштар.  
Красная-Речка шаар урандысы. VII–VIII кк.



Таш айкелдер. VII–X кк.

дардын жандары өлгөн кишиге тиги дүйнөдө кызмат кылат деп ишенишкен. Маселен, Истеми кагандын ашында бир нече туткун өлтүрүлгөн. Алар өлгөнгө «төмөнкү дүйнөдө» да «кызмат» кылууга тийиш болгон. Бара-бара сөөктү көмүү ырым-жырымы өзгөрүлгөн. Өлгөндүн мингич аты менен буюмдарын орттобөй, көргө көмүшүп, анын үстүнө коргон тургузушкан.

Кыргызстандын аймагында орто кылымдарда жашаган көчмөндөрдүн археологиялык эстеликтерине көрүстөндөр, алардын коргондору, таш айкелдер жана рун эпиграфтары кирет. Алар Кыргызстандагы VI-XIII кк. башы чендерде жашаган мал чарбасы менен кесиптенген уруулардын ортосунда байкаларлык этнографиялык айырмачылыктар бар экендиги жөнүндөгү жаззу булактарынын маалыматтарын толук ырастайт.

Буларга анча чоң эмес, таштар же таш-топурак менен кормдалган дөбөлөрдөн турган көрүстөндөр кирет. Ал көрүстөндөр сагана көр, жарма көр жана казанактуу көр түрүндө болгон. Буларга таштан же топурактан курулган жер төлө түрүндөгү көрүстөндөрдү кошууга болот, алардын үстүнө топурак үйүшкөн. Мындаи көрүстөндөр Чаткалда гана табылган. Жогорудагы айтылган көрүстөндөрдүн бардык түрлөрү мурдагы доорлорго таандык, бул болсо орто кылымдар мезгилиниң да сактар менен усундардын өлүк көмүү салты сакталып калгандыгын айти-нелеп турат. Түрктордүн согуштук жортуулдары аларга мұноз-дүү болгон эстеликтердин таралышына алып келген.

Ага өлгөн адамды аты менен кошо көмүү, көрүстөндөргө балбалдар менен айкелдерди коюп, айланта тоосмо менен курчоо жана рун жазуулары таандык. Археологиялык эстеликтердин негизинде жергиликтүү калктын жана көчүп келгендердин маданиятынын бири бирине өз ара тийгизген таасирлерин жана үрп-адаттардын өз ара кабыл алынып кеткенин байкаса болот. Талас өрөөнүндө, Кетмен-Тебө жана Борбордук Тецир-Тоодо сөөк аты менен кошо көмүлгөн казанактуу жана жарма көрлөр (салт болгон) кездешет.

Ошентип, түрк мамлекеттери калыптанып, түзүлүп жаткан мезгилде мал чарбасы менен кесиптенген урууларда көрүстөндердүн тиби ар түрдүү болуп, ал «он ок элинин» курамына киргөн уруулардын теги ар түрдүү болгондукун айгинелөө менен, алардын өлүк көмүү ырым-жырымдарына байланыштуу болгон идеологиялык көз караштарында чоң айырмалардын бар экендигин далилдейт.

Кыргызстандын аймагында байыркы түрктордүн өлүк көмүү ырым-жырымдарына тиешелүү болгон көп сандаган таш

айкелдер табылган. Алардын копчулугунде оң колуна чойчөк, сол колуна жоо жарагын кармаган атактуу түрк аскерлеринин бейнелери тартылган. Айкелдер бети чыгышты каратылып, таш дубалдын чыгыш жаккы түбүнө орнотулган.

Орто азиялык көчмөндөрдүн арасында дүйнөлүк диндердин системасына кирген зороастризмдин, буддизмдин, христиандылыктын несториан багытынын, манихеизмдин жана исламдын миссионерлери үгүт-насыят жүргүзүшкөн. Бул миссионерлик ишмердикстердин VI-X кылымдардагы жетишкендиктери жонундө үзүндүлөр түрүндөгү гана маалыматтар кездешет.

Абу Дулаф (Х к.) чигилдердин арасында христиандар бар экендигин кабарлайт. Ыйык китептин эки негизинин колофоны ошол эле чигилдер менен чаруктардын арасында манихеизм үгүттөлгөндүгүн ырастайт. Бирок IX-X кк. орто азиялык оазистердин чет-жакаларында көчүп жүргөн карлуктар Каражанилер ислам динин расмий түрде кабыл алганга чейин эле мусулман болушкан.

**Аскер иши.** Түрктөрдүн тарыхынын Алтай доорунда жана андан кийинки мезгилиnde металургиянын өнүгүшү кагандарга таңдалган, соот-чопкүт кийинип, чарайна тагынган атчан аскер түзүүгө мүмкүндүк берген. Бул башкалардан артыкчылыгы бар сокку уруучу атчан аскерлер «бөрү» деп аталган. Алардын коргонуучу жоо-жарактары узун чопкүттән, кулакчыны бар, эки ийнин жаап турган туулгадан жана чакан тегерек калкандан турган. Түрктөр үч кабыргалуу жана үч кырдуу жебеси бар жаа, найза, кош миздүү, учу шиштүү, оор (палаш) кылыч жана канжар менен да куралданышкан. Кылычты курга жантык абалда эки кайыш боо менен жамбаш тушка бекитип байлашкан, канжарды алды жактагы кынга, сабын оң тараапка каратып, тик абалда салышкан. Түрк аскеринин дагы бир «жоокердик» куру болгон. Анын сол жагына кууш кутуга жаа салып байлашкан, ал эми оң жагына түп жагы кецири, ооз жагы кууш келген саадакта учун жогору каратып жебелерди сакташкан. Айрым убакта түрк атчандарынын курал-жарактары курга илинчү кичинекей айбалта, шалк этме жана чокмор менен толукталган. Оор атчандар катар турушуп, найзаларды сұна кармашып, чабуулга отүшкөн.

Түрктөрдүн женил атчандары адатта көчмөндөрдүн орто катмарынан алынган. Алар үчүн кийимдерди териден жана кийизден жасашкан. Женил куралданышкан атчандар душмандарга жебени мөндүрдөй жаадырышып, капиталдан кол салышып, калп эле чегинимиш болуп, душманды бүктүрмага алып

келип талкалашкан, андан кийин калган-каткандарын артынан түшүп, бириндеги кырып, жок кылган.

Аттарды жортуулга даярдоого көп көңүл бөлүшкөн. Чүй ороөнүнүн чыгыш болүгүндө алардын корук жайыты болгон. Аны согуш мезгилинде минилүүчү жылкыларды багуу үчүн гана пайдаланышкан. Орто кылымдардагы авторлордун маалыматтарына Караганда түрктөрдүн аттарынын «дene түзүлүшү сымбаттуу келип, абдан шамдагай, алыс жол жүрүүгө чыдамкай болгон».

Байыркы түрктөрдүн мингич аттарынын жабдыкстарынын айрым болүктөрү алардын корустөндөрүнөн табылган. Ээрдин негизги болүгү жыгачтан жасалып, анын кашы анча бийик эмес болгон. Капталдарына үзөнгүлордун кайыш боолорун тагуу үчүн тик бурчтуу тешиктер жасалган. Кара-Күжурдагы түрк көрүстөнүн казганда жакшы сакталган ээр табылган. Үзөнгүнүн сөзизге оқшогон жана тик бурчтуу эки түрү бар. Ээр темир жана фигурулдуу соок тарагасы бар басмайылдын жардамы менен бекитилип байланган. Аттарды тээктүү кайыш чидер менен тушашкан. Аников табагына тартылган сүрөткө Караганда айрым аскердик аттар үстүнө жабылуучу атайын үртүк-жабдыктар менен корголгон.

Араб авторлору түрк атчандарынын жогорку согуштук чебердигин белгилешкен. VI-XII кк. түрк атчан армиясы эң жакшы машыккан кошуундардан турган, ал алыссын жолдордо чаалыкпаган, чагылгандай тез чабуулдарга жөндөмдүү армия болгон. Түрктөрдө армиянын атайын түрү катары түзүлгөн жөө аскери болгон эмес. Калыбы, алардын шаарларды курчоодо жөө аскерлеринин чабуулунун анча ийгиликтүү болбогондугу ушуну менен түшүндүрүлсө керек.

**Календарь.** Байыркы түрктөр он эки айбанаттын аттарына негизделген календарды пайдаланышкан, б.а. жылдарды алар белгилүү бир тартилте катар коюлган он эки айбанаттын аты менен атапсан. Байыркы түрк жазуу эстеликтери тарыхый окуяларды ошол айбанаттардын аттары менен атайды. Кыргыстандын аймагында Талас ороөнүнөн табылган датасы бар бир гана эстелик белгилүү: анда тогузунчы жыл мечин (пичин, бечин) жылы деп жазылган.

**«Кутадгу билиг» жана «Диван лугат ат-түрк».** VIII-X кк. Орто Азияда илимий ой жүгүртүү онүгө баштаган. Белгилүү илимий эмгектер араб тилинде жазылган. Алардын көпчүлүгү дүйнөнү чыныгы илимий жол менен тааныш-билиг жагынан айырмаланган.

Х к.аягы — XI к. мусулман илим-билиминин чыгыш тараптагы очоктору Баласагун жана Кашкар шаарлары болгон. Аларда математика, астрономия, медицина, араб-перс адабияттары, рифма теориясы боюнча терең билим алууга мүмкүндүк бар эле. Бул жакта акын жана ойчул Жусуп Баласагуни түрк тилиндеги «Кутадгу билиг» («Куттуу билим» же «Мамлекетти башкаруу жөнүндөгү илим») аттуу биринчи поэмани жазган. Даректерде автор жөнүндө эч кандай маалыматтар жок. Жусуп география, тарых, философия тармагы боюнча билимдүү адам болгон. Поэманин мазмунуна караганда акын 1015–16-жылдарда Караканилер кагандыгынын борборлорунун бири Баласагун шаарында туулган. 50 жаш курагында поэмасын жазууга киришкен. 1069-ж. поэманин жазып бүтүрүп, аны Тамгач Буура Кара хакан Абу Али Хасанга тартуу кылыш берген.

«Кутадгу билиг» поэмасы IX–X кк. Бухарада өнүккөн адабий мектептин таасири астында жазылган. Ошондой болсо да, бул поэмада Жети-Суу жана Чыгыш Түркстанга — Чүй, Талас өрөөндорунө, Борбордук Төцир-Тоого жана Ысык-Көл жака-бойлоруна мүнөздүү түшүнүктөрдүн, уламыштардын чойрөсү менен байланыштуу болгон жергилиттүү түрк адат-салттары чагылдырылган.

«Кутадгу билиг» поэмасында каган Күн Тогды Элик («Күн чыкты») жана анын вазири Ай Толды («Толгон ай») мактап ырдалат, кол башчылардын (су башлар, исфахсалар), башкы хажибдин, хажибдердин, элчинин (йалавач), ордо башынын (капуг башы), казначынын (азгычы), ашпозчунун (ашчы), кушчунун (кушчу), катчынын (битигчи), иш кагаз катчысынын (ыламга), байлардын (байлар), ортолордун (ортот), кедейлердин (чыгайлар) сапаттары сүрөттөлөт. Маселен, Жусуп Баласагуни соодагерлер жөнүндө мындай деп жазат:

«Дагы бар соодагерлер, күнү-түнү.  
Максаты өз пайдасын көздөп жүрүү.  
Өлкөдөн өлкөлөргө өтөт басып,  
Керектүүн жеткирет сага ташып».

Поэма диалог, санат сөздөр жана насыят түрүндө жазылган. Анын терең мазмуну, курч поэтикалык тили аны эл ичинде кеңири белгилүү кылды. Бул поэмадан таалим-тарбия альшкан, анын санат сөздөрү менен үй-тиричилик буюмдарын, идишияктаарды кооздошкон.

Жусуп Баласагуни мамлекетти башкаруу, саясат, адамдын жашоодогу маани-маңзызы, анын жүрүш-турушунун эрежелери жана милдеттери жөнүндөгү маселелерди философиялык ой

жүгүртүү жолу менен чечүүгө аракеттенген. Поэмада математика, астрономия боюнча маалыматтар бар. Ал Каражанилер кагандыгындагы уруулардын тилинин өзгөчөлүгүн, стилин, коомдук идеологиясын изилдеөө чоң мааниге ээ. Анда Кыргыстандын аймагында жана шаарларында жашаган уруулардын аттары кездешет. Автор элдик чыгармачылыктын үлгүлөрүн — түрк фольклорун, макал-ылакантарды, учкул сөздөрдү кецири пайдаланган. Жусуп Баласагуни адамдын жандүйнөсүн эң жакшы баамдап билген, илимпоз-энциклопедист, араб, перс жана түрк поэзиясын жеткилең билген акын болгон.


Биздин күнгө чейин поэмалынын үч көчүрмөсү келип жетти, алар — Каирден, Намангандан жана Гераттан табылган кол жазмалар. Каир варианты эң байыркысы деп эсептелинет.

Дагы бир илимпоз-түрколог, тилчи жана лексикограф, этнограф жана фольклорчу, тарыхчы жана географ Махмуд ибн Хусейн Кашгаринин өмүр баяны жана ишмердиги жөнүндө да маалымат отө аз. Анын «Сөздүгүнүн» мазмунуна караганда ал Каражанилик башкаруучулардын тукумунан болгон. Махмуд Кашгаринин атасы Барсан (Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде) шаарында туулган.

Махмуд алгачкы билимин Кашгарда алып, аны Багдадда уланткан. Ал араб тилин эң жакшы билген, түрк элдеринин турмуш-шарты менен жакшы тааныш болгондуктан, алар жөнүндө китептердеги маалыматтар боюнча эмес, өзүнүн көргөн-билгендериинин негизинде жазган.

Махмуд Кашгаринин эки китебинен бизге 1072–1077-жок. аралыгында жазылган «Диван лугат ат-түрк» («Түрк тилдеринин сөздүгү») гана келип жетти. Анын 1226-ж. Мухаммед ас-Сави жазып алган көчүрмөсү Түркияда жарыкка чыгып, башка тилдерге, анын ичинде өзбек тилине да которулган. Махмуд Кашгаринин «Сөздүгүндо» ар түрлүү түрк элдеринин тилдери боюнча материалдар топтолгон. Каражанилер мамлекетинин карамагына кирген түрк элдеринин сөздүк курамы бир кыйла толук берилген; фольклордун үлгүлөрүнүн көпчүлүк болүгү (элдик поэзиянын, макал-ылакантардын үлгүлору жана д.у.с.) да ушул урууларга тиешелүү. Андан тышкары, Махмуд Кашгаринин «Сөздүгүндо» Каражанилер мамлекетинин аймагында түрк урууларынын курамы, көлдору, жерлери, шаарлары жана айыл-кыншактары тууралуу тарыхый жана географиялык маалыматтар бар.

«Сөздүктүн» мазмунуна караганда Каражанилер мамлекетинин чыгыш болүгүндө чигил, ягма, аргу, тухси, кынчак, сог-



**Махмуд Кашигари. Дүйнөнүн тегерек картасы. XI к.**

дулуктар жана башка уруулар менен элдер жашашкан. Кыргыздар түрк урууларынын бири катарында беш жолу эскериштет.

Махмуд Кашигари түзгөн дүйнөнүн тегерек картасы өтө кызыктуу, анда Ысык-Көл, Баласагун жана Каракорум шаарлары корсөтүлгөн. Бул жерде айта кете турган нерсе, картада «Сөздүкстүн» текстинде кезикпеген атальштар бар, же тескерисинче тексттеги географиялык атальштардын бардыгы картага түшүрүлгөн эмес. Бул жана башка қарама-каршылыктар Махмуд Кашигаринин картасына башка бир адам тарабынан өзгөртүү киргизилгендигин далилдейт.

Тарыхый булактарда Караканилер кагандыгынын Баласагун, Тараз, Өзгөн, Шелжи, Жикил, Куба, Шаш, Ахсыкет сыйк-

туу шаарларындагы маданияттын жана илимдин өкүлдөрү эскерилет.

Караханилер мамлекетинин чектеринде Жети-Суу менен Мавераннарда түрк адабиятынын пайда болуу жана дари (фарси) тилиндеги адабияттын өнүгүү процесси бирдей жүрүп, алардын ортосунда тыкыс байланыш болгон. Ферганалык Ахмед Йүгнеки «Акыйкат белеги» аттуу поэмасын түрк тилинде жазган.

Ал доордогу көптөгөн акындар үчүн чыгармачылык кесип жашоонун каражаты болгондугун айта кетишибиз керек. Алар чыгармаларын көп учурда ак сооктергө тартуу кылыш берүүгө аргасыз болушкан, аны төмөнкү саптар далилдейт:

«Биреөгө ал Баласагундан Гератка азык жеткирет.

А биреөнү болсо бир үзүм нан үчүн Баласагунга чейин қууйт».

Жогоруда айтылгандардын бардыгы орто кылымдардын тарыхында Караханилер доору жергиликтүү элдердин маданияттынын эң жогору өнүккөндүгү менен белгиленерин далилдейт. Андан кийин, Чыңгыз хандын кошуундарынын басып киришине байланыштуу төмөндоо башталган.

## § 2. Отурукташкан калктын маданияты

**Дыйканчылык.** Түштүктө тарыхый жылнаамалардын маалыматтарына караганда каралып жаткан доордон алда канча мурда эле айыл чарбасында дан эгиндеринен башка да жүзүм, жемиш бактары, беде оствүрүлген. Орто кылымдардагы коптогон жазма булактар сугатчылыкка негизделген дыйканчылык менен кошо жемиш оствүрүү чарбасы гүлдөп оскондүгүн баяндайт. Түндүктө таруу, буудай, күрүч, жүзүм оствүрүшкөн.

Ак-Бешим (Токмок шаарынын түштүк-батышында) шаар урандыларын археологиялык жактан изилдегендө VII к. катмарларынан арпанын, буудайдын саманы менен дандары, оруктүн сооктерү, ашкабактын, коондун жана дарбыздын данектери табылган.

Бул аймакта дыйканчылык негизинен жерди сугаруу менен жүргүзүлгөн, аны байыркы арыктардын нуктары далилдеп турат. Буга авторлордун сугат талааларынын жогорку түшүмдүүлүгү туурашуу маалыматтары далил боло алат. Бирок, кайрак жерлерде да эгин эгилгендиги жөнүндө маалымат бар. Кыргызстандын табигый шарттары дыйканчылыктын бул түрү үчүн ыңгайлуу болгон.

Ошол эле Ак-Бешим шаар урандыларынан жакшы сакталған буурусундун жыгачтан жасалған уцгусу табылган, анын кыргыздар Октябрь революциясына чейин пайдаланышкан буурусундардан эч кандай айырмасы жок. Башка жерлерден буурусундун темир тиштери, оректор, бақ бутай турган бычактар табылган. Дыйканчылыктын кеңири өнүккөндүгүн жана дандын товар катарында өндүрүлгөндүгүн көп жерлерден табылган диаметри 1,5 метрден ашкан тегирмендин таштары далилдейт. Атайын казылган чоң арыктарда же шар аккан сууларда тургузулган мындаи тегирмендер кыйла өндүрүмдүү болгон.

Чуй өрөөнүндөгү чоң шаарлардын биригинин жанынан (Красная Речка кыштагынын жанындағы шаар урандылары) шарап жасоочу ишкана изилденген. Ал үч бөлмөдөн турган: анын биринде жүзүм сыйгуучу аспаптар жайгаштырылып, андан жүзүмдүн ширеси карапа тұтұқ менен ағып, коншу бөлмөнүн таманындағы терең оюкка коюлған чоң карапа идиштерге — күмурата келип куюлуп турган, мында шарап ачып жетилген. Үчүнчү болмөдө шарап сакталған. Бул чакан ишкана XI к. таандык.

**Түрғун жайлар.** Күлчулук доорунун начарлашынан улам (IV-V кк.) байыркы дыйканчылык чөлкөмдөрүндөгү шаарлардын онүкпой токтоп калышы жана айыл-чарба регионунда коомдуксаясий турмуштун жаңданышы олуттуу өзгөрүүлөргө алып келген, бул болсо кыштақтар менен шаарлардын андан аркы онүгүүсүнө чоң таасир тийгизген.

Тұштұқ Кыргызстандын тоо этектериндеи айыл-чарба райондорунда күл ээлөөчүлүк мезгилде салынған патриархалдық конуш жайлардын ордуна мыкты бекемделген чептер менен сепилдер пайда болгон, алар феодалдық акимдердин (алар кобүнчө сугат каналдарынын башкы курулуштарын эзлешкен) коргоно турган жайлары болгон, ошону менен бирге алар отурукташкан оазистерди көзөмөлдөп-коргоочу сепил-форпосттордун ролун да аткарышкан. Дыйкан калктын турак жайларынын негизги тиби мурункудай эле бекемделбеген айыл-кыштақтар болуп кала берген. Өсүп бара жаткан феодалдық шаарлар дыйкан калкы үчүн кол өнөрчүлүк-соода борборлору болуп калган.

Тұштұқ Кыргызстандын дыйканчылык чөлкөмүндөгү феодалдық кыштақтар менен шаарлардын пайда болуу жана өнүгүү процесси Ош оазисинин мисалынан ачык байкалат. Феодалдық мамилелердин онүгүшүнө байланыштуу алгачкы таптык

доордогу бекемделген көп сандаган конуш жайлар канғырап ээн калган, алардын урандылары (дөбөлөр, тепелер) Ош шаарының батыш жагында — Ноокатка барчу жолдун боюнда, чыгыш жагында — Памирге кетүүчү жолдун бойлорунда, түндүк багытында — Анжиянга баруучу жолдун боюнда азыр да бар. Алардын ордуна кийин сепилдер жана чептер пайда боло баштаган. Булардын калдыктары азыр да бар. Атап айтсак, аларга Оштун түндүк-чыгыш жана түндүк жагындагы Коргошун-Дебө жана Кашикар-Кыштак деген сепилдер, Оштун түштүгүндөгү Ак-Буура суусунун капчыгайдан өрөөнгө чыга беришиндеги Ак-Буура сепили. Оштун түштүк-батышындагы Талды-Суу капчыгайынын өрөөнгө чыга беришин коргоп турган Шалтак деп аталган сепилдердин тобун көрсөтүүгө болот. Ал сепилдердин ээси феодалдар болгон.

Кол онорчүлүктүн дыйканчылыктан бөлүнө баштагандыгына байланыштуу Ош шаары да акырындык менен өнүгүп отурат. Фергананын бардык шаарлары сыйктуу эле, ал да маверанихардык шаарлардын үлгүсү боюнча калыптанып, үч бөлүктөн — сепилден, шахристандан жана рабаддан турган. Сепил шаардын абдан бекемделген бөлүгү болуп, анда өзүлерүнүн аскер кызматчылары менен бирге шаардык жана аймактык акимдер жашаган; сепил шахристандын аймагында жайгашкан. Шахристандын бекемделген өзүнчө чеби болгон, анын ичинде феодалдардын, соодагерлердин жана дин кызматчыларынын үйлору, ошондой эле коомдук жана сыйынит имараттары, соода кампалары жана башка курулуштар жайгашкан. Шахристандын тегерегинде рабад, б.а. шаардын кол онорчүлөрү жашап турган болугу орун алып, кол онорчүлөрдүн устаканалары жайгашкан.

Жазуу булактарынан Ош шаары жөнүндө төмөнкү маалыматты окуйбуз: «Ошто калк жашаган ички шаар, адамдар жашаган сепил жана акимдин үйү бар, а сепилде түрмө да бар: шаар түбүндөгү аянт бийик дубал менен курчалган... шаарда үч дарбаза бар. — ал-Жебель (тоо) дарбазасы, ал-Май (суу) дарбазасы жана Мугкадаҳ дарбазасы; шаардын дарбазалары бекемделген». Ош бүткүл Фергана боюнча чоңдугу жагынан үчүнчү шаар деп эсептелген. Археология жагынан байыркы Ош бизге таптакыр белгисиз, анткени анын ордун азыркы шаар курулуштары ээлеп тургандыктан археологиялык казууларды жүргүзүүгө мүмкүн болбой калды.

Түштүк Кыргызстандын аймагындагы экинчи бир шаар Озген. Каражанилер дооруunda ал саясий жактан жогорулап,

Мавераннахр дубанынын борбору болгон. Өзгөн да сепил, шахристан жана бир нече рабаддан турган, шаардын торт дарбазасы болгон. Өзгөн сооданын ири очогу болуп, андан Ясы ашуусу аркылуу Борбордук Төцир-Тоого, андан ары Жети-Сууга жана Чыгыш Түркстанга кербен жолу кеткен.

Байыркы Өзгөндүн урандылары азыр да байкалып турат. Кара-Дарыя өзөнүн терең андары бар оң өйүзүндөгү бул урандылар үч болуктан турат, ар бир болүгүнүн өзүнчө бекемделген коргондору болгон. Өзөндүн жээгинин жана андардын жантайма беттери атايылап жасалма жол менен тике жарга айландырылып, шаардын коргонуу мүмкүнчүлүгүн күчтүү үчүн пайдаланылган. Шаардын ураган дубалдарынын ичинде жапыз топурак жалдар менен күрчалган махаллалардын дубалдарынын калдыктары жатат, ал эми махаллалардын ичинде болсо курулуштардын урандылары дөмпөйүп, турак-жайлардын орду чункурайып байкалып турат. Устүндо болсо көптөгөн карапа материалдар жатат. Кээ бир жерлерде пакса блокторунан жана бышырылбаган чоң кирпичтерден салынган дубалдар көрүнот. Бышырылган кирпич менен салынган дубалдар отө сейрек учурайт. Шаарга узун пандус аркылуу гана киругүө мүмкүн болгон, бул жолдор мунаралар менен бекемделген. Байыркы Өзгөндүн рабадынын көпчүлүк аянтына азыркы кездеги курулуштар салынган. Ал рабаддын аймагын болжолдоп гана билүүгө болот. Азыркы Өзгөн шаарынын чегинде орто кылымдардагы Өзгөндүн татынакай эстеликтери — XI-XII кылымдардагы мунара жана үч күмбөз сакталып калган.

Кыргызстандын түштүгүндөгү үчүнчү чоң шаар. Ошко жакын жерге жайгашкан Медва болгон. Азыр бул шаардын кобүрөөк бекемделген болүгү менен сепилинин урандылары гана бар, ал эми калган аймагында азыркы Мады кыштагы жайгашкан. Памир жолунун боюнан бир километрче алыстыкка шаардын байыркы курулуштарынын дөбөлөрү азыр да көрүнүп турат, ал эми сепил турган жердеги дөбөнүн бийиктиги 12 метрге жетет.

Кыргызстандын түштүгүнүн көп жерлеринде феодалдык мезгилдеги майдараак шаарлар жана кыштактардын калдыктары бар экендиги белгилүү. Калк орношкон турак жайлардын көп болгондугун жазма булактар да ырастайт. Мисалы, Мукаддаси жалаң гана Ферганада чоң мечиттери бар 40 шаар менен кыштак бар экендигин кабарлайт. Бул шаарлар менен кыштактар үч вилаетке кирген — Миян-Рудан (Нарын менен Кара-Дарыянын ортосу), Несай (Сыр-Дарыянын түштүк жагы) Вазгий

(Сыр-Дарыянын түндүк жагы), ага Арделанкет шаары менен кошо Жидгил (азыркы Чаткал өрөөнү) виласети кирген. Хайлам (азыркы Кетмен-Төбө өрөөнү) өзүнчө дубан болгон.

Түндүк Кыргызстанда феодалдык мамилелердин орношу менен отурукташуу жана дыйканчылык пайда болуп, өнүгө баштаган (V-VI кк.).

Кул ээлооччүлүк түзүлүштүн аяк чендеринде бул тараапта жарым отурукташкан чакан бир кыштак болгондугу белгилүү; анда жашаган адамдар негизинен мал багып, жарым-жартылай дыйканчылык менен да кесиптенишкен. Буга табылган таруунун дандары, көптөгөн жаргылчактар далил. Сокмо дубалдуу, төбөсү жалпак тамдар болгон.

Кул ээлооччүлүк заманда отурукташуу өнүкпөгөндүктөн, бул кийин орто кылымдарда отурукташуунун жүрүшүнө жана калыптанышына сөзүз таасир тийгизген. Урук-ургуулардын феодалдашып бара жаткан жол башчыларынын конуштарынын тегерегинде, ошондой эле көчмөн ак соөктөрдүн турак жайлары менен кыштоолорунун жанында кыштактар пайда болгон. Алардын турак жайлары айрым учурларда бекемделген сепилдерге окишоц келген. Ал турактардын айланасында жакырданып, айыл-чарбасы жана кол өнөрчүлүк менен кесип кылууга өткөн кочмөндердүн, ошондой эле согушта туткун болуп, кулга айланғандардын саны бара-бара өсө берген. Отурукташкан алгачкы кыштактарды мына ошолор түзүшкөн.

Түндүк Кыргызстанда отурукташуунун пайда болушуна жана өнүгүшүнө түрткү берген дагы бир жагдай — Ыраакы Чыгышты Жер Ортолук деңизинин айланасындагы өлкөлөр жана Европа менен байланыштыруучу, мурда Алай—Фергана аркылуу өтүп турган соода жолунун Жети-Суу менен Тенир-Тоо жакка которулушу бир топ чоң роль ойногон. Жети-Сууда батыш-түрк кагандарынын бийлигинин орнотулушу жана бул жакка алардын ордосунун көчүрүлүшү себеп болгон. Батыш-түрк кагандары коп пайда бере турган бул чоң жолго ортомчу болуу жана ага көзөмөл жүргүзүү укугун алууга кызыгдар болгондугу белгилүү. Сасанилер Ираны менен Византияга жогоруда эскертилген элчилердин барышкандыгы жана түрктордүн Сасанилерге каршы жүргүзгөн күрөшү дал мына ушул макеатка байланыштуу болгон.

Бул соода жолун пайдаланууга согдуулук копостор активдүү катышкан. Узундугу жагынан эбегейсиз зор бул жолдун мерчемдүү жерлериндеги кербен сарайларды, мейманканаларды

тейлөө үчүн Согдуулук жана Шаштык (Ташкен оазиси) көнтөгөн адамдар кызмат кылышкан, алардын дыйканчылык жана кол онорчүлүк менен да кесип кылууга мүмкүнчүлүгү болгон. Айрым тарыхый окуяларга байланыштуу Согду менен Шаштын калкы Жети-Сууга көчүп кетүүгө аргасыз болушкан. Бул арабдар Орто Азияны басып алган мезгилдерде болгон.

Түрк доорунда Жети-Суу менен Согдунун отурукташкан жерлеринин экономикалык жана социалдык өнүгүшү окшош болгон. Кызы, жылнаамаларда Суябдан Аму-Дарыяга чейинки түрктөрдүн бүткүл өлкөсүнүн аты бирдей, анда жашаган калктын жазуусу, тили жана кийимдери да окшош деп ушул себептүү жазылса керек. Бул Түндүк Кыргызстандын отурукташкан аймактарынын турмушунда Согду менен Шаштан көчүп келгендер бир кыйла роль ойногондугун ырастайт.

Бирок, андан кийинки мезгилде согдуулук келгиндер түрк тилиндеги жергиликтүү калктын арасына толугу менен сицип кетишкен. Жети-Суунун тарыхындагы бул маанилүү көрүнүш Махмуд Кашгаринин маалыматтарында ырасталат: «Согдак — Баласагунга келип жайгашкан адамдардын тобу. Алар Бухара менен Самаркандын ортосундагы Согдудан келишип, түрктөрдүн кебетесин, алардын салттарын кабыл алышкан».

Отурукташкан борборлордун түзүлүшүнө жана өнүгүшүнө түркүй тилдүү жергиликтүү калктын жандуу катышкандыгына жана чечүүчү ролю ойногондугуна VII-X кк. эле белгилүү болгон Сарыг, Жүл, Харран-Жуван, Баласагун жана башка кыштак, шаарлардын түркчө аттары далил боло алат.

Шаш менен Согдудан көчүп келгендердин материалдык маданиятында да жергиликтүү уруулардын таасири астында алардын этникалык белгилери бара-бара жоголуп кеткендигин археологиялык изилдоолөр аныктап отурат.

Түндүк Кыргызстанда отурукташуунун пайды болуу жана өнүгүү процессинде отурукташкан калк менен кочмөндөрдүн конуш жайларынын өзгөчөлүктөрү жана алардын өз ара мамилелери да бир кыйла ролду ойногон.

Фергана дыйканчылык тилкеси территориялык жактан жалпы туташ келип, бирдиктүү мамлекеттик аппараты болгон.

Ал эми түндүктө болсо кыштактар менен шаарлар чакан-чакан оазис түрүндө болуп, алардын айланасында кочмөн калк орун алышкан. Бул жакта саясий бийлик кочмөндөрдүн ак сөөк феодалдарына таандык болгон. Шаарлар бири-бирине көз каранды болушкан эмес, бирок бардыгы түрктөргө баш иишишкен. Алардын ортосунда кандайдыр бир союздаштык мамилелер бар

жекеңдиги жөнүндө так эмес маалымат бар. Бирок, ал тарыхый хроникалар так жана ачык даилдең тургандай алардын түзүлүп калган жалпы саясий абалы жөнүндөгү пикирди өзгөртүүгө жетишерлик негиз боло айбайт.

Археологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында Түндүк Кыргызстандагы орто кылымдардын баш чендериндеги шаарлар менен кыштактардын качан пайда болуп, качан ээн калгандыгы тууралуу, алардын жалпы планы жана аянттары жөнүндө маалыматтар чогултулду. Ал шаарлар менен кыштактардын калдыктары биздин күнгө чейин сакталып турат. Жазма маалыматтар менен бирге археологиялык табылгалар ошол шаарлар менен кыштактардын кандайча өнүккөндүгү жөнүндо белгилүү бир деңгээлде түшүнүк бере алат.

V-VI кылымдарда Түндүк Кыргызстанда анчалык чоң эмес аймактар пайда болуп, анын тургундары дыйканчылык, соодагерчилик жана кол өнорчүлүк менен кесип кылышкан.

VI-IX кылымдарда кол өнорчүлүктүн айыл чарбасынан жана шаардын кыштактан бөлүнүү процесси али аяктай элек эле. Ошондуктан кыштактарда кол өнөрчүлөр, соодагерлер жана дыйкандар чогуу жашап турушкан. Муну Түндүк Кыргызстанда түштүк жактагыдай бекемделбеген айыл-кыштактардын жашоосуна шарттын болбогондугу менен түшүндүрсө болот.

Калк орношкон ири кыштактардын чет жакасында бекемделген чептер болгон, ал эми алардын ортосунда караван-сарайлар салынган. Кыргыз Ала-Тоосунун капчыгайларынан агып чыккан Чүй суусунун ири куймаларынын боюна көптөгөн сепилдер тургузулган. Алар тоо жактан болуп тuruучу коркунучтан сактануу учун орнотулган, мындан тышкaryы дарыянын жаймасын сугат учун суу алып тuruучу булак катарында кайтаруу милдетин да аткарған болсо керек.

X-XII кк. бүткүл Орто Азия буюнча өндүргүч күчтөрдүн жогорулагандыгы байкалат. Ошол кездерде узун дубалдуу шаарлардын тобунан бир топ чөлкөмдөрдүн кол өнорчүлүк, соода-сатык иштеринде үстөмдүк кылуучу ролду ойногон ири шаар борборлору болунүп чыккан. Бирок, мындей борборлордо да эски агрардык калдыктар XIII кылымдын башына чейин, б.а. монголдордун кыйраткыч жортуулдары Түндүк Кыргызстандын отурукташкан дыйканчылык турмушуна ырайымсыз сокку урганга чейин сакталыш келген.

Чоң борборлордун айланасында жана капчыгайлардын ооздорундагы сепилдердин бир далайы экономикалык жогорулоо мезгилиниде аябай өсүп, узун дубалдуу шаарлардан бөлү-

нүп чыгып, бир кыйла ири кыштактарга айланып кеткен. Алардын кай бирлеринин өзүнчө кол-өнөрчүлүк өндүрүшү болгон, айрымдары бекемделген чакан чептер боюнча кала берген.

Ошентип, VI-VII кылымдардан баштап Түндүк Кыргызстандагы шаарлар менен кыштактар кол өнөрчүлүк менен дыйканчылыктын борборлору болгон.

**Кен казып алуу жана металлургия.** Кыргызстандын орто кылымдардагы шаарларындагы кол өнөрчүлүктүн өнүгүшүндо кен казып алуу иши жана металлургия соң ролду ойногон. VI-VII кк. эле түрк урууларында металлургия өндүрүшү болгондугу жөнүндө маалыматтарды, андан кийинки убакыттарда Кыргызстанда тоо-кен ишинин кенири өнүккөндүгү тууралуу араб-перс тилиндеги тарыхый булактардагы кабарлар толуктайт. Бул маалыматтарга караганда Талас өрөөнүндө күмүшкоргошун кендерин иштетүү өзгөчө өнүккөн.

Жазма булактардагы кен казып алуу иши, металлургия өндүрүшү жана темир устачылык тууралуу маалыматтарды көнтөгөн археологиялык байкоолор менен материалдар да ырастап турат.

Кыргызстандын тоолуу райондорундагы байыркы убактарда кен казылган жерлерди изилдөөнүн натыйжасында орто кылымдардын алгачкы мезгилиндеги кен казуу ишинин абалы жөнүндө ачык-айкын түшүнүк алууга болот. Кендер жер үстүнөн да, жер астынан да казылып алынган. Жер үстүнөн казылып алынуучу кен жайларынын көлөмү (кендин калындыгына байланыштуу) ар түрдүү болгон. Алар анча соң эмес чункурдан тартып, узундугу жүз, туурасы элүү, тереңдиги жыйырма метрге чейин жеткен ири карьерлерден турган.

Кен казып алуу техникасы, феодалдык доордогу башка техникалар сыйктуу эле өтө жөнөкөй келип, оор кол эмгегине негизделген. Казуу ишиндеги негизги куралдар чүкүлдүк жана темир керки, таштан жасалган барсан менен балка, жыгач жана темир шынаалар болгон. Жумшак тектерди казууда күрөк менен кетмен пайдаланылган. Каттуу тектерди казып алып үчүн отту пайдаланышкан, — а дегенде кендин үстүнө от жагышкан. Тез муздагандыктан кендин тегинде жарака пайда болгон, жаракага жыгач шынаа уруп, ага суу куюшкан. Шынаа кооп чыгып, текти кезек болукторго ажыратып түшүргөн. Жер астынан казылып алынуучу кен шахталарынын төбөсү жана канталдары коп учурда тироочтор тирелип, бекемделген эмес, ошондуктан шахтада тез-тез кыйроолор болуп турган. Шахтаны тиреп,

бекемдөөчү каражаттар катарында жыгач тирөөчтөр, чоң-чоң таштар колдонулган. Өтө терен казылган кендерди биликстүү май чырак менен жарык кылышкан. Шахталарда табигый желдетүү басымдуулук кылган. Бирок, атайы желдетилүүчү шахталар да болгон.

Казылган кенди туурасынан казылган жерде жердин үстүнө кайыш кап, себет, чанага окшогон жащиктерге салып, сүйрөп ташышкан, ал эми тиикесинен казылган терен жерден жөнөкөй чыгырыкка оролгон аркан менен тартып чыгарышкан. Казылган кенди таш барсан менен же чоң жаргылчакка салып майдалашкан, андан кийин кол менен жууп, тазалап, иргеп алышкан.

Кенди чалгындоо үчүн казылган шурфтарга жана казуунун озгөчөлүктөрүнө караганда байыркы кенчилер кендин жаткан жерин жакшы баамдашкан, кандайдыр бир деңгээлде маркшнейдерлик ыктарды билишкан, аны жер алдындагы кендердин планы чегилген слан плитасы далилдеп турат.

Кенди казууда негизинен эркектер иштешкан, ошондой эле аялдар менен балдардын күчү да колдонулган. Кендерде со-гушта колго түшкөн кулдар кеңири пайдаланылган. Аспаптардын өтө жөнөкөйлүгү, шахтанын начар желдетилгени же анын таптакыр желдетилбегени орто кылымдардагы кенчилердин эмгегин өтө оордоткон.

Иргелип тазаланган кен кол өнөрчүлүк борборлоруна жеткирилип, ал жерде аны эритишкан. Талас өрөөнүндөгү Ак-Добө кыштагынын жанындагы шаар урандысынан табылган металл эритүүчү меш жарым-жартылай жерге көмүлүп, ал эми жердин үстүңкү бөлүгү бышырылбаган кирпичтер менен көтөрүлгөн. Мештин көлөмү  $2.2 \times 1.6$  метр келип, формасы сүйрү болгон. Анын үстүңкү тешигинен кенди жана отунду катмар-катмар кылыш 4 м бийиктикке чейин толтурушкан. Темирди чала эритилген түрдө алышкан, анткени темирди толук эритүүгө температура жетиштүү болгон эмес. Ошондуктан темирди андан ары реакция жолу менен алуу ыгы колдонулган. Химиялык реакциянын натыйжаласында темирдин кычкылы кычкылтектен ажырап, темирге айланган, ал темир өтө майда желекчелер түрүндө эритүүчү мештин түбүнү түшүп, камырга окшош жумшак массасы түзгөн.

Калган металлдар башка жол менен эритилген. Маселен, күмүш менен коргошун ушундай эле меш-кооруктордө бир нече этап менен эритилген. А дегенде кара коргошун алынган, экинчи жолу эритип, аны тазартышкан, андан кийин үчүнчү этапта гана күмүш коргошундан болунүп чыккан.

Металлургия өндүрүшүнүн масштабдарын кээ бир археологиялык байкоолордон баамдоого болот. Талас өрөөнүндө орто кылымдардагы калк орношкон ондогон кыштактардын уран-дыларынан металлургия өндүрүшүнүн ар кандай түрлөрүнүн издери, — мештердин калдыктары, темирдин уютмалары, жезди, күмүш менен коргошуунду эриткендөн кийин калган шлактардын катмарлары табылган. Талас өрөөнүндөгү Садыр-Коргон шаар урандыларынын суу жеп кеткен айрым жерлеринде туташынан 200–300 метрге чейин жеткен шлактардын катмары жатат, анын калыңдыгы кээде 2–2,5 метрдей келет. Бул шаарчанын урандыларынын көп жерлеринде шлактар жердин үстүндо да көрүнөө жатат.

**Кол өнерчүлүгү.** Шаардык жана айылдык темир усталар эмгек шайман-жабдыктарын, буюмдарын, ошондой эле жоожарактарды жасашкан. Тилекке каршы, археологиялык казуулардын табылгалары темир куралдардын бардык түрлөрү жонундо толук маалымат бере албайт. анткени темир жерде жаман сақталат. Ошого карабастан алардын бир топ түрлөрү табылды. Усталар айыл чарбасынын муктажыгы үчүн буурусундун темир тишин, кетмен, орок, багбан бычагын, жуушаң, така, унаанын жана арабанын шаймандарын жасашкан. Ўй тиричилиги үчүн темир идиштер, казан, тараза, таразанын ташы, кайчы, бычак, кашык, айры, кулпу, ачкыч, чынжыр жана башкаларды жасашкан.

Темир усталардын аспаптарынан — балка, аттиш, жыгач усталардын аспаптарынан балта, керки, көзөөч, тешкіч, бургу, сүргүч табылган. Кен казуу ишинде колдонуу үчүн чукулдук, чот, барскан, түрлүү шынаалар жасалган. Курулуш тетиктегинен чаңгек (скоба), мык, тегээлер белгилүү.

Темирден жасалган курал-жарактар көчмөндөрдүкүндөй болгон, алар: туулга, соот, селебе, кылыш, кыма, тык, канжар, текоор ж.б.

Шаарлар менен кыштактарда темир усталар, зергерлер түстүү жана кымбат баалуу металлдардан нечен түрлүү асем буюмдарды жасашкан. Бул жагынан алардын техникасы бир топ жокору болгон. Зергерлерге ошол кездеги техникалык ыкмалардын бардыгы — фигуralарды куюу, оймолоо, наар түшүрүү, ормо, чиймелю, алтындын буусун жалатуу жана башкалар белгилүү болгон. Археологиялык казуулардан зергерлер жасаган это жокору коркөмдүктөгү көптөгөн асем буюмдар табылган.

Толуп жаткан коло түтүктөр (алар эмне үчүн колдонулган дыгы азырынча белгисиз) жана коло сокулар белгилүү. Бул

түтүктөрдүн узундугу 30 см жана диаметри 15 см болуп, цилиндрге оқшоп кетет, анын сырты бүт бойдан оймо-чиймөлөнген. Ошолордун ичинен кооздугу жагынан эки чоң көндөй түтүк айырмаланып турат, алардын үстүндөгү эки алқактардын ортосу жыш оймо-чиймеленген (кандайдыр бир стилдештирилген осымдүктөрдүн жалбырактары, геометриялык ар кандай фигуралар, жазуулар), мына ушулардын арасында сол жакты көздөй бара жаткан эки жолборстун сүрөтү бар, бул сүрөттор бийик рельеф түрүндө тартылган.

Кооздоп куюнун жогору өнүккөндүгүнө жана алтындын буусун ысытып жабуунун жолу колдонулғандыгына Ак-Бешим (Токмок шаарынын жанында) шаар урандыларындагы будда храмынан табылган алтындын буусу жабылып, чиймеленген тиікелүү қаңылтырылар далил боло алат.

Усталар түстүү жана кымбат баалуу металлдардан ар кандай асеми буюмдарды жана аялдардын зыйнаттарын — күзгү, билерик, сойко, асыл таштуу шакек, жылааҗын, жаныбарлардын түсполундөгү асма тумар-үштүк жасашкан. Шиши-Төбо жана Красная Речка шаар урандыларынан табылган күмүш билерикистөр жогору чеберчиликтө жасалғандыгы менен айырмаланат. Билерикистөр жардымында бирдей техникалык ык менен жасалған, — жылмақай жоон үч күмүш зым оруулғон; жоон зымдардын ортосунан ипичке эки күмүш зым эшилип, әриш-арқак болуп откорулғон. Билерикистөр учтары ичкерилип, анын учтарына эшилген күмүш зымдан жасалған ар кандай жаныбарлардын баштары ширетилген.

Карапа кол өнөрчүлүгү баарынан жакшы изилденип-үйроп-нүлгөн. Ал тиричиликтө керектелүүчү идиш-аяктардын копчук-лүгүн камсыз кылыш турган. Карападан жасалған буюмдардын түрлөрү отө көп. Бышырылган чоподон жасалған буюмдар курулуш ишинде, коомдук жана сыйынт имараттарын архитектуралык жактан кооздоодо, ал түгүл диний ырым-жырымдар аткарууда да колдонулған. Карапа өндүрүшү VI-XII кылымдардын ичинде бир нече этап менен онүккөн.

VI-VII кылымдарда карапа буюмдарынын копчук-лүгүн үйдо, кол менен чапталып жасалған. Идиш-аякты, чыракты отө жено-көй оймо-чиймелер жана чапташ түр салуу менен кооздошкон же аларды кызыл сыр менен сырдан туруп, андан кийин жалтыратышкан. Очокко орнотулған тулгалар кәэде айбанаттардын баштары сыйктуу тетиктер менен кооздолғон.

Олгон адамдардын соокторүн салуу үчүн чоподон жасалған кичинекей табыттар — оссуарийлер да кол өнөрчүлүк буюмда-



рына кирген. Алар көбүнчө кооздолуп жасалган. Татаал оймочиймелери бар, адамдын калыпка салынып жасалган сөлөкөттөрү жана жаныбарлардын сөлөкөттөрү чапталган табыттар табылгандыгы да белгилүү. Шаардык кол өнөрчүлөр декоративдик кирпичтерди да жасап, андай кирпичтер менен имараттардын фасаддарын кооздошкон.

Карапачылар ар дайым эле карапа чыгырыктарын колдоно беришken эмес. Чаптама идиштер көп болгон, муну, кызы, анын көбүнчө үйдө, колдон жасалгандыгы менен түшүндүрүүгө болот.

VIII-X кылымдарда отурукташып, дыйканчылык менен кесип кылган кыштактардын өнүгүшү жана алар менен көчмөн уруулардын ортосунда өз ара алмашуулардын осушу карапа өндүрүшүнүн андан ары еркүндөшүнө да өз таасирин тийгизген. Бул доордо карапа буюмдарды сатуу үчүн жасап чыгаруунун натыйжасында алардын формалары стандарт боюнча бир эле үлгүдө чыгарыла баштаганы байкалат. Карапа чыгырыктарында жасалган буюмдар көбөйүп, бир катар аймактарда андай буюмдар басымдуулук кылган. Бирок, ошол эле мезгилде чаптама карапалар да бир кыйла көп учурайт.

Карлук доорунда карападан жасалган буюмдардын кээ бир түрлөрүнүн оюлуп түшүрүлгөн сایмалар жана калыпка салынып түшүрүлгөн орнаменттер менен кооздолгондору көбүрөөк тараган. Капкактарды зооморфдук сүрөттөр менен кооздоо улантыла берет. Бул мезгилде күнүрт түстүү, сапаты анчалык жакшы эмес поташ (шакар) аралашмасы менен сырдалган суу жүгүрө турган алгачкы карапа түтүктөр пайда болгон.


X-XII кылымдардагы шаарларда карапачы кол өнөрчүлөрдүн бүтүндөй бир маалалары болгон, ал жерлерди казганды карапа бышыруучу мештердин калдыктары жана шлактардын калың катмарлары табылган. Бул мезгилдеги карапалардын мүнөздүү өзгөчөлүгү копчулук идиш-аяктар бут менен тегеретилүүчү чыгырыктар менен жасалгандыгында. Карапа буюмдарга жана идиш-аяктарга болгон рынок муктаждыктарынын оскондүгүү байланыштуу карапа буюмдардын формалары озгөрүлбөй стандарт боюнча (бир эле үлгүдө) чыгаруу көбүрөөк орун ала баштайт. Орнамент түшүрүү үчүн ар түрдүү калыптар көнцири колдонулган. Идиштердин айрым түрлөрү атайын калыштарга куюлуп, болок-болок даярдалган. Көнтогон карапа буюмдар кол өнөрчүлүктүн коркөм чеберчилигинин чыныгы чыгармасы болуп саналат. Мындай буюмдар көбүнчө феодалдардын жана копостордун төбөлдерүнө арналыш, отө ажайыш



Динарлар. Алтын. XI-XII кк. Несториан кресті.  
Коло. Красная Речка шаар урандысы. VIII к.



Будда кудайы. Алтындалган  
күмүш. Красная Речка шаар  
урандысы. VIII к.



Көп түстүү сүрөттөр менен  
кооздолгон кумура.  
Чүй ереенү. XI-XIII кк.

түрдө кооздолгон. Мында биз стилдештирилген орнаменттердин ото кылдаттык менен айкалыштырылғандыгын да, эпиграфиялык орнаментти да, живописти да жана рельефтүү сүрөтторду да коробуз. Мында карапалардын саны мурунку кезге Караганда улам кобойө берген.

XI-XII кылымдардагы карапачылар кичинекей идиш-аяктардан тартып, эбегейсиз зор кумурага чейин, нечен түркүн формадагы жана турмуш-тиричиликте көп нерсеге керектелүүчү идиш-аяктарды жасап чыгаруу менен гана чектелишкен эмес. Алар турак үйлөрдүн ичине орнотулуучу тобосу ачык кооз очокторду да жасашкан. Суу жана канализация үчүн карапа түтүктөрдү, курулуш материалдарынан — бышырылган кирпичти жана үй жаба турган черепицаны көп санда чыгаруу иши жонго салынган. Үйдүн капиталдарына жана тамандарына капиталуучу жөгорике коркөмдүкто жасалган оймолуу терракоталар менен плиталар да чыгарылган. Мына ушулардын ичинде XI-XII кылымдардагы турак үйдөн плитканын сейрек учуроочу үлгүсү табылган. Узун-туурасы 17,5x35,5x3,3 см болгон, формасы кирпич сыйкстуу плитада арстандын рельефтүү сүрөтү бар. Арстан плитанын бетин узатасынан бүт бойдон ээлеп оң жакты карап турат. Бирок анын башы корүүчүлөрдү көздөй бурулган. Бирок бул баш кийин калып менен жасалып, мурдагы сүроттүн үстүнө түшүрүлгөндүгү арстандын оозу бери жакты эмес, оң жакты карап кала бергендигинен ачык байкалат. Арстан эки учунда эки гүлү бар сабакты тиштеп турат.

Идиштерди жалтыратып сырдоо жана аларга сүрөт түшүрүү иши кецири тараган. Айнектей тунук сырдын үстүнө кызыл, ак, кара жана сары сырлар менен сүрөт түшүрүлгөн. Сүрөттордүн мүнөзү ар түрдүү. Идиштердин бирлеринде бел ортосуна айланта гүлдүн стилдештирилген желеекчелери тартылган же Курандан алынган санаттар, же жакшы тилеместер жазылган, ал эми капиталдарына осүмдүктөрдүн жалбырақтары же геометриялык сыйкстар менен фигуralар кыйма-чийме түшүрүлгөн, ал эми түбүнө болсо гүлдүн сүрөтү каршы-терши тартылган. Кай бирлеринде болсо ийри-байру сыйкстардан турган геометриялык орнамент гана бар. Ал эми адамдын, жандыктардан кыргоолдун, баканын, аюунун сүрөттөрү анда-санда гана түшүрүлгөн.

Айнек буюмдар (кобүнчо идиштер) казылган жерден көп табылган. Бул айнек чыгаруу кесибинин кецири онүккөндүгүн далилдейт. Айнек жасап чыгаруунун изи жана жараксыз айнек калдыктары далилден тургандай айнектер ушул жердин озүндө

ондүрүлгөн. Идиштердин түрлөрүнөн кичинекей кумура, бокал, ваза ж.б. бар. Айнек мончоктор, шакектин көздору жана башка жасалгалар да отө арбын.

Кыргызстандын шаарлары менен кыштактарында таш сомдоо, чегүү кесиби башка кол онорчулуктун ичинде көрүнүктүү орунду ээлген. Таш сомдоочу усталардын жасаган буюмдары көп учурда искуствонун чыныгы үлгүлөрү болгон. Таштан жасалган скульптуралар, архитектуранын тетиктери табылган-дигы белгилүү. Талас шаарына жакын жердеги эски шаар урандыларынан бийиктиги 4,3 м болгон чулу таштан жасалган тирөөч табылган. Анын татаал профили, орнамент менен кооздолушу ташты отө көркөм түрдө иштете билүүнү талап кылгандыгын айгинелейт. Таш чегип, сомдоочулардын отө жогорку чеберчилигине айрым бир таш скульптуралардын болуктөрү жана архитектуралык тетиктер далил боло алат. Бул болуктөр менен тетиктер, кызызы, күльт имараттарынын ички болмөлөрүн кооздоо үчүн пайдаланылган болуу керек. Жергилиттүү кол онорчулөр таш идиштерди (казан, чок салып шишкебек ж.д.у.с. даярдоочу очок-меш) тегирмендин ташын, таш пресстерди жасашкан. Буларга материал катарында кобүнчө шагыл таштар пайдаланылган.

Отурукташкан калктын кол онорчулугунун көп түрлөрү бойонча жазма маалыматтар бизде али жокко эссе. Кол онорчулөрдүн эмгек шайман-жабдыктарына аздыр-конгур толук мүнөздөмө берүү үчүн археологиялык табылгалар да жетишсиз. Мисалы, жыгач устачылыгы жөнүндө буюмдардын (буурусундун) бүтүндөй сакталып калган үлгүлөрү жана курулуш материалдарынын калдыктары (мамылардын түптөрү, күйүк устундар) жана жыгач усталардын аспаптары (көзөөч, сүргүч, балта) аркылуу гана баамдоого болот. Ийрүү жана токуу ишинин кулач жайгандыгында көп жерлерден табылган ормоктор, ошондой эле кездемелердин калдыктары далил боло алат. Тери иштеттүү жана союктон жасалган буюмдар жөнүндө биз азырынча отө аз билебиз.

Ошентип, Кыргызстанда VI-XII кылымдарда кол онорчулугу техникалык онүүгүүнүн жогорку деңгээлине жеткендигин көрүп отурабыз. Мындан, албетте, кол онорчулөрдүн кесипчилик жағынан терен тармакташкандыгын болжолдоого болот. Буга кол онорчулөрдүн өзүлөрү жасап чыгарган буюмдарына жеке озүнүн атайын эн тамгаларын салуу салты ачык-айкын далил боло алат.

Тарыхый булактардагы маалыматтардын аздыгынан орто кылымдардагы Орто Азиянын кол онорчулук ишкапаларынын

тарыхы азырынча начар изилденген. Ошондуктан Кыргызстандын орто кылымдардагы турак жайларынан табылган керамикалык буюмдардагы эн тамгаларды айрым бир жеке усталарга же цехтерге тиешелүү белгилерге таандык кылууга мүмкүн эмес.

**Үй курулушу.** Феодализм доорундагы толугу менен изилденген курулуштардын эң алгачкысы жашай турган курулуштары бар эки, мүмкүн, үч кабаттуу сепил түрүндөгү бекемделген чарбак болгон. Мындаи турак-жайлардын экоо Красная Речка урандыларынан казылган. Алардын астыңкы кабаты аянты 15 тен 26 м<sup>2</sup> ге чейин жеткен 6–8 кууш узун бөлмөлөрдөн турган. Дубалдарынын калыңдыгы 2 метрге чейин жетип, блокторго оқшотуп болунгөн, алар сокмо же бышырылбаган чоң кирпичтерден аралаштырылып салынган. Үйдүн төбөсүн бышырылбаган кирпич менен бири-бирине кынап кураштырып отуруп жабышкан. Астыңкы бөлмо үйдүн төбөсүндөгү атايын жасалган тешиктер аркылуу же чырактар менен жарык кылышкан. Кээ бир сепилдердин курулуштарынын астыңкы кабатынын сырткы эшиги болгон эмес. Пандус же арта салма көпүро аркылуу экинчи кабатка чыгышып, андан биринчи кабаттын бөлмөлөрүнү түшүшкон. Сепилгө туташ тоңурак сокмо дубал менен курчалган кенен короо болгон. Кээде короонун бир бурчунда үй-бүлөнүн зороастриал көрүстөнү жайгашкан. Феодалдык доордун алгачкы мезгилиндеги карапайым шаардыктардын турак үйлөрү бизге али белгисиз.


Орто кылымдардын өөрчүгөн доорундагы курулуштар жакшыраак изилденген. XI–XII кылымдардагы кол онөрчүнүн үйү да Красная Речкадагы шаар урандыларын казган кезде табылган. Мындаагы турак үй аянты 15 × 17 м болгон торт бурчтуу короонун ичинде жайгашып, дубал менен курчалган. Короонун ичи эки болуктан турат: чыгыш жагында чарба курулуштары, батыш жагында турак үй орун алган. Турак үй 6 бөлмөдөн турган. Бардык бөлмөлөрдүн дубалдарынын калыңдыгы 25 см, бул дубалдар көлөмү 40 × 20 × 10 см келген бышырылбаган кирпичтен салынган. Жата турган жай үч бөлмөгө бөлүнгөн. Алардын көлөмү чакан — 4,5 дан 8,5 м<sup>2</sup> ге чейин. Бөлмөлөрдүн биринде орто азиялык типтеги тандыр орнотулган. Шарап жасай турган оноркана үч болмону ээлеген: экоондо ондүрүш жабдыктары жайгаштырылып, үчүнчүсү кампа болгон.

X–XII кылымдарда шаардык ак сооктор айрым учурларда оз үйлөрүн эски архитектуралык салт боюнча сепил түрүндө салдырышкан. Мындаи типтеги үйлөрдүн бири Талас ореө-

нүндөгү Ак-Дөбо шаар урандыларын казган кезде табылган.  $40 \times 60$  м келген аянттагы төрт бурчтуу короо-жайда жайгашкан үй түш-түш тарапты көздөй кеткен аяны 2.4 × 10 м келген 6 кууш болмодон турган. Дубалдары бышырылбаган кирпичтен жана топурактан согулуп тургузулган. Каалга коюлуучу тешиктердин төбөсүн кирпичтен дого сымал ийилтип салышкан. Эшиктери короонун ичин көздөй гана караган. Үйдүн төбөсүн кирпичтерди бири-бирине кынаап кураштырып отуруп жабышкан. Урандылардын аздыгына караганда үй бир гана кабаттуу болсо керек. Үй абдан кооздолгон. Короонун ич жагындағы сыртқы дубалдын үстүңкү оймо-чиймелүү кыруусу (фриз) гана сакталып калган. Анын орнаментинде стилдештирилген осымдуктүн сабактары менен ормө шекилденген геометриялык орнаментке жык толгон тик бурчтуктар айкалыштырылган. Ички дубалдарда шыбагына түшүрүлген сүрөттөр да болсо керек. Бул сүрөттордүн айрым фрагменттери урандылардын арасынан табылган.

Бирок XI—XII кылымдарда сепил түрүндөгү курулуштардын ордуна комфортабелдүү шаар үйлөрү пайда боло баштаган. Бул үйлордун заңғыраган чоң залы, залдын тегерегинде ар түрдүү коломдогү 8—9 дай болмөлөрү болгон. Мындан үйлордун жалпы аяны 200 м<sup>2</sup> ге чейин жеткен. Үйдүн ички гипс шыбагы оймо-чиймеленип отө чеберчилик менен кооздолгон. Ага осымдуктүн сабактары, геометриялык кыйма-чиймелер жана айбанаттардын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Бул сүрөттөр дубалдардын шыбактары суу кезинде тартылган. Үйдү кооздоо манерасы ошол көздердеги архитектуралык курулуштардын оймо-чиймелүү терракотуна отө окшошуп кетет. Кооздоонун түрлөрү ар кандай болгон, катар-катар үч бурчтуктар, тегерекчелер, ромбдор, спираль түрүндөгү чиймелер, төрт желекчелүү гүлдүн сүрөтү, желекчелердин арасында шоола сымал сыйыктар, түз, кобүнчө дого түрүндөгү сыйыктардан куралган тор, ал сыйыктардын эриш-аркак болуп кошулган жерлеринде кош жалбыракчалар бар. Мүмкүн, эпиграфиялык орнамент да болсо керек.

**Мунаалар жана күмбөздөр.** Каражанилер доорундагы архитектуралын гүлдөп ескендүгүнө мусулмандардын бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган сыйынт курулуштары ачык-айкын далил боло алат. Архитектуралык курулуштардын мындаи типтеринин отө кооздолуп маанилүү түрдө салынышы адамдарга идеологиялык жактан таасир тийгишүүгө тийиш болгон. Аларды куруу үчүн абдан таланттуу архитекторлорду, чебер оймо-чиймечилерди, сүрөтчүлөрдү тартышкан.



«Бурана» мұнарасы. X-XI ғк.


Мунаралардын бири Чүй өрөөнүндө. Токмок шаарына жакын жердеги эски чоң шаар урандыларынын аймагында турат. Ал азыр «Бурана» деп аталат. Ал тегерек планда салынган, пайдубалы сегиз кырдуу, бийикстиги 21 метрден ашыгыраак, диаметри томон жагында 9м ге жакын, жогору жагы — 6 м. Бурана бүттөн бойдон бышкан кирпичтен салынып, ичинде буралып тургузулган кууш тепкичи бар. Бурананын тышкы декорациясы ото өзгөчөлүү. Бурананын сырткы бетин белгилүү бир ырааттуулук менен башкаларынан урчуюп чыгып турган айрым кирпичтердин жардамы менен кооздолуп, жасалгаланган бир нече горизонталдуу алкактар курчап турат.

Экинчи бир мунара байыркы Өзгөн шаарынын аймагында турат. Өзүнүн конструкциясы жагынан ал Буранага окошо: анын тегерек мунарасы сегиз кырдуу пайдубалдын үстүнө орнотулган. Өлчөмдору да болжол менен бирдей келет. Бул мунаралардын экөөнүн төң жогорку жагы сакталып калган эмес. Өзгөндөгү мунаранын кирпичтен жасалган декорациясы бир кыйла кооз. Анын жазылыгы ар кандай болгон он бир алкагы бар. Орнаменттин түрлөрү: татаал өрмө, мелиандр, гүлдөр, каршы-терши айкалышкан чиймелери бар ромбдор.

Өзгөндөгү үч күмбөздүн ортоңкусу эң байыркысы деп эсептeliинет. Ал XI кылымда салынган. Ал төрт бурчтуу, ички жактары 8,5 м, төбөсү купа (купол) түрүндө жабылган. Дубалдарынын тышкы бети кирпичтерди түрлөнтүп коюу менен кооздолгон. Мындан башка да алебастр менен шыбалган дубалдардын ички жана тышкы беттери осүмдүктөрдүн сүрөттөрү жана оймо-чийме сыйыктар менен жана қуфа жазуулары менен жасалгаланган.

Түндүк жагындагы күмбөз 1152-жылы салынган, ага Караканилер династиясынын өкүлдорунун биринин соөгү коюлган. Бул да төрт бурчтуу планда курулуп, ички жактары 7,5 метрден, төбөсү купа түрүндө жабылган. Бирок, мында жаңы архитектуралык бир деталь — портал пайда болгон. Кооздоо ишинде да жаңылык кездешет. Кирпичти фигурулуу кылыш коюудан жана алебастр шыбагына оймо-чийме түшүрүүдөн башка да саймалуу терракота менен да кооздошкон. Бул «насх» жана «куфа» жазууларын чийгендө колдонулган. Жазуу түшүрүлгөн беттин фону ар кандай осүмдүктөрдүн сабактары жана гүлдөрү чийилип толтурулган.

Үчүнчүү, түштүк жагындагы күмбөзгө да Караканилер династиясынын өкүлдорунун биринин соөгү коюлган. Ал 1186-жылы салынган. Мында портал алда канча өркүндөтүлүп, ал күмбөз-



**Өзгөн мұнарасы. XI к.**

дүн тулусунан бөлүнүп, алды жакка чыгып турат. Анын бурчтарында баганаалардын (колоннаалардын) торттөн үч бөлүгү, ал эми чуштугүй аркалардын капиталдарына болсо жарым баганаалар тургузулган. Мына ушул жаңы элементтердин бардыгы күмбөздү монументалдуу жана шөкөттүү кылыш үчүн колдонулган. Порталдардын ойдо жагына оймо-чиймелүү терракоталар чапталып, нечен түркүн орнаменталдык мотивдер менен бай кооздолгон. Оймо-чиймелердин арасында «насх» жана «куфа» жазуулары кездешет.

**Кербен сарайлар.** Орто кылымдар үчүн мүнөздүү болгон кербен сарайлар отө өзгөчөлөнүп турат. Алар ошол кездеги соода жолдорун тейлекен. Кербен сарайлар шаарларда да, ошондой эле бири биринен отө алты жайгаашкан тургун жайлардын же оазистердин аралыктарында да боло турган.

Мына ушундай курулуштардын бири — Алабуга суусунун ороонундо, анын сол жактагы Манакелди куймасынын жээгинде, Ферганадан Кашикар жана Ысык-Көл тарапка кетүүчү жолдун боюнда аянты  $75 \times 75$  чырчы метрди түзген кербен сарай болуп саналат. Ал XI-XII кылымдарга таандык. Анын түндүк жагындағы дубалдын жалгыз дарбазасынын тик бурчтуу мунааралары — пилондору болгон. Каалган жактарындағы дубалдары туюк болгон. Бурчтарында бирден жумуру мунара, ар бир дубалдын ортосунда да бирден торт бурчтуу мунара турган.

Имарат келкисинен блок сыйктуу кесилип, сокмо дубалдар менен жана олчому чоң кирпичтен ( $48 \times 24 \times 10$  см) алмак-салмак катмарланып салынган. Дубалдардын сырткы жагы өйдо карай кууш болуп кетет. Түндүк жагындағы дубал жарым баганаалар (колонналар) менен кооздолгон, каалган дубалдары жылмакай көлөт.

Кербен сарайдын ички курулуштары дубалдарга жанаша туваш үч катар болуп салынган, ал эми ортосун болсо торт чарчысынан келген үстү ачык короо ээлеген.

Сырткы дубалга бойлото салынган имараттардын биринчи катары периметрдин бурчтагы аянттарын ээлеген сегиз коридор сымал үйлөрдөн жана бул коридорлорду бири биринен болгөн ортодогу үч болмодон турган. Бул имараттар бышырылбаган чарчы кирпичтерден курулуп, үстү балык жон болуп жабылган. Коридорлор унаа малга жай катары пайдаланылгандыгына ақырлар ачык айкын далил боло алат.

Жата турган үйлөрдүн ортоңку катарлары үстү балык жон болуп сүйрү же күп түрүндо жабылган торт чарчы болмөлөрдөн турган. Бул болмөлөрдүн үстү бурчтардагы консолдуу жана тепкич-аркалардын жардамы менен жабылган.

Имараттардын үчүнчү, ички көтөрүлгөн ордунан жараша тик бурчтуу төрт коридордан турат. Булардын үстү жагы да балык жон болуп жабылган. Ар бир коридордун ортодогу короо тараанты караган аркалуу төрттен тешиги жана имараттардын ортоңку көтөрүлгөн турган эшиги болгон. Бул коридорлор товарларды сакташ үчүн кампа көтөрүлгөн жагыдаанылган.

Кыргызстандын байыркы архитекторлору курулуш ишинин жогорку ыңтарына ээ болушкандыгына, курулуш конструкцияларын жана имараттарды жасалгалаодо отө бай жана тез аткарылуучу декоративдуу жасалгаларды даярдоонун жолдорун дайыма оркундотуп келишкендигине монументалдуу курулуштар дашил боло алат.

Кыргыз элинин байыркы укум-тукумдарынын маданияты VI-XII кылымдарда отө татаал жолду басып отуп, онүгүүнүн жогорку деңгээлине жеткин. Ошол көздөрдеги исүүсүстүрүн кээ бир эстеликтери дүйнөлүк маданияттын мыкты чыгармалары менен бир көтөрүлгөн жагыдаанылган.

Орто Азиядагы, аны менен биргэе Кыргызстандагы элдердин маданиятынын андан ары онүгүүшүнө монгол баскынчыларынын басып кириши катуу сокку урган.

### **Кайталоо жана өзүн өзү текшерүү үчүн суроолор**

1. Көчмөндөрдүн үрп-адаттары, үй-бүлө турмушу.
2. Орхон-энс-сай жазуулары.
3. Көчмөндөрдүн диндері, соек көмүү салттары.
4. Дайынчылык, кыштактар.
5. Кол онорчулук, курулуш иши.
6. Жусуп Баласагуни, Махмуд Кашигари жана алардын эмгектери.

### **Адабияттар:**

Абрамзон С. М. Очерки культуры киргизского народа. — Фрунзе, 1946.  
Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана//Соч. т. 2.. ч. 1. — М., 1963.

Берништам А. Н. Археологический очерк Северной Киргизии. — Фрунзе, 1941.

Берништам А. Н. Культура древнего Кыргызстана. — Фрунзе, 1942.  
Берништам А. Н. Архитектурные памятники Киргизии. — М.: Л., 1950.  
Джумагулов Ч. Эпиграфика Киргизии. Вып. 1-3. — Фрунзе, 1963-1987.  
История Киргизской ССР т. 2 — Фрунзе, 1962.

Караев О. Народы Центральной Азии и государство Караканидов// Историко-культурные связи народов Центральной Азии. — Улан-Удэ, 1983.  
Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. — М.: Л., 1950.

## КЫРГЫЗСТАН XIII-XV кк.

## § I. Чагатай улусу

1226-ж. Чыңгыз хан жеңип алган жерлерин уулдарына бөлүп берген. Улусу Жучу Калягыдан (Иле орөөнүндөгү шаар) жана Хорезмден тартып, «татар аттарынын туяғы жеткен» жерлерди алган. Чагатай — уйгур ээлигинен Самаркан жана Бухарага чейинки аймақты. Үгөдой — Эмил орөөнүн жана Кунакты (б.а. Кобукту), а Тулуй болсо — атасынын түпкү жүртүн ээлеген. Мындан тышкary алардын бириңчисине — 9, әкинчисине — 8, үчүнчү жана тортуңчұсuno — 5 миндең монгол атчандарын бөлүп берген.

1241-ж. Үгөдой, андан бир аз убакыттан кийин Чагатай дүйнодөн кайтат. Чагатай улусунун тақтысына көрээ боюнча Чагатайдын небереси, Мутугендин уулу Хара Хулагу отурат. Бирок Үгөдайдын мурасчы уулу Гүйүк (1246–1248) уулу тирыү турганда небереси тақтыны ээлөөгө болбойт деп Хара Хулагуну бийликтен алат. Ал Чагатай улусунун башчылыгына Чагатайдын тирыү уулдарынын эң улуусу — Есу Мункени дайындейт. Гүйүк дүйнодон кайткандан кийин жалпы монгол тақтысы үчүн Чыңгызилдердин арасында күрөш күчөгөн. Жучунун уулу Батыйдын жардамы менен Тулайдун уулу Мунке (1251–1259) тақтыны ээлейт. Ошол мезгилде Кара-Корумда турган Хара Хулагу Мункени колдойт. Есу Мунке болсо жаңы хандын душмандарына кошулуп кетет. Ошондуктан Мунке Хара Хулагунун Чагатай улусундагы бийлигин калыбына келтирип, ага Есу Мункени олтүрүүгө буйрук берет. Бирок, Хара Хулагу оз ордосуна кетип бара жатып Алтайда каза табат. Хара Хулагунун аялы Эргене хатун Мункенин буйругу боюнча Есу Мункени олтүрүп, жашы жете элсө баласы Мубарек-шахтын атынан Чагатай улусун башкара баштайды.

Мунке 1259-ж. дүйнөдөн кайткандан кийин бир эле мэзгилде анын эки бир тууганы жалпы монгол ханы болуп жарыяланып, Хубилай — Кытайда, ал эми Арык Бука — Монголияда такса отурат. Арык Бука Чагатай улусунун башчылыгына Чагатайдын небереси Алгуйду дайындаит. Ага Арык Буканын армиясын курал-жарак, азык-түлүк менен камсыз кылуу жана батыш чек араны Ирандагы монгол ханы Хулагунун кол салтуусунан коргоо милдети жүктөлөт. Алгуй Кара-Корумдан Жети-Сууга барып, Чагатай улусунун жеке башкаруучусу болуп калат. Бирок, ал Арык Букага берген убадасынын эч бирин аткарбастан, ачыктан-ачык Хубилайдын тарабына оттуу кетет. Бул мэзгилде Хубилайдын аскерлери Арык Буканы Монголиядан сүрүп чыгарат. Арык Бука болсо Алгуйга карши барууну чечип. Жети-Сууга жонойт. Ал экоөнүн ортосундагы согушта Алгуй жеңилип, Чыгыш Түркстанга качат. Арык Буканын аскерлери Жети-Сууда ото көп буудайды олжого түшүрүп, кыш бою аны менен аттарын багыш чыгат. Бирок жаз келгенде буудайга көнүп калган аттар жайытка көб берилгенде олө баштайт. Мындан тышкары Иле орөөнүндо катуу суук өкүм сүрүп турган эле. Натыйжада Арык Буканын абалы начарлайт. Ал, Алгуйдун карши келе жатканын угуп. Эргене хатунду Алгуйду тосуп чыгууга жиберет да, өзү болсо күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сураганы Хубилайга жоноп кетет. Алгуй кайтадан Чагатай улусунун башкаруучусу болуп калат да, Эргене хатунга үйлөнөт.

## § 2. Хайду мамлекети

Үгөдйдүн небереси, Хашинин уулу Хайду улуу хандын сарайында тарбияланган. Мунке ханга карши козголонго катышкандыгы учун Тарбагатайга сүргүнгө айдалып жиберилет. Хайду Хубилай менен Арык Буканын күрөшүндө Арык Буканы активдүү колдойт. Кийин Арык Бука бир тууганы менен жарашиканды ал Хубилайга карши күрөштү жетектейт. Ал «Чыңгыз хан өзүнүн укум-тукумдарына Үгөдйдүн тукумдары тириү турганда таатыны башка эч кимге бербоону керээз кылган» деген уламышка таянат. Хайду Тарбагатай тоолорунда сүргүндо жүргөндо, ага «чоң атасынан энчиге тийген бир да коппууну болгон эмес». Ал өзүнүн жөндөмдүүлүгүнүн натыйжасында жана Батыйдын бир тууганы Беркенин жардамы менен Эмил дарыасынын ороонүндо, Тарбагатайда жана Кара Эртиште анча чоң эмес ээлик түзү алган. Өз саясий карьерасынын башталышы ченде Хайдууну эки-үч миң адамдан турган кошууну гана болгон.

Хубилай Хайдуну курултайга чакырууга аракет кылат. Хубилай Үгөдйдүн бул небереси өзүнө күчтүү атаандаш болоруна көзү жетиш турган болучу. Бирок, Хайду Хубилай тараптан коркунчту алдын ала сезип, ар кайсы шылтоолор менен үч жыл катары Кытайга барган эмес. Ошол эле убакта ал Хубилайга каршы согушка даирдана башттайт. А дегенде ал борук жағын бекемдеп, өз ээлигин кеңейтүүгө умтулат. Ушул максат менен Алгуйга каршы согуш башттайт. Бул мезгилде Алгуй Беркай менен согушуп жаткан эле. Хайду башка Жучулар менен бирдикте Алгуйдүн колун талкалап, бирок экинчи жолку салгышта жекилип калат. Алгуйдүн 1265-ж. аягында же 1266-ж. башталышында дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу алардын үчүнчү кагылышуусу болгон эмес.

Эргене хатун өз эмирлеринин кеңеши боюнча биринчи күйөосү Хара Хулагунун уул Мубарек-шахты тактыга отургузат. Бирок Хубилай буга мақул болгон эмес, анткени мурда Чагатай улусунун башчыларын ал өзү дайындал келген болучу. Ал Чагатайдын тукуму Есун Туванын уул Баракка (Борак) мындай жарлык берген: «Мубарек-шах чоңойгонго чейин улусту Барак башкарсын». Мындан кийин Мубарек-шах бир туугандары менен өзүнүн ата журту Сурхан-Даряя өрөөнүнө жөнөп кетет да, ал жерде монгол ак сөөктөрүн өз тарабына тартып, жергилитүү калкка кол сала башттайт.

1226-жылдын жазында монгол ханзаадалары Орто Азияда Талас жана Кенжектин шалбааларында өзүлөрүнүн биринчи курултайына чогулушат. Курултайдын катышуучулары өз ара келишим түзүшүп, «мындан ары тоолор менен талааларда гана жайгашып жашоого, шаарлардын тегерегинде журбоого, этин талааларына малдарын жайбоого жана райаттарга (б.а. дыйкандарга — Θ.К.) адилетсиз талаптарды койбоого» милдеттенишет. Бирок, ханзаадалардын кабыл алган бул милдеттенмелери бир аз убакыт гана аткарылган. Барак да бул убаданы бир аз убакыт аткарып, кала берсе дыйканчылыкты тартипке салып, калыбына келтириүүгө аракет кылган. Бирок, көпкө узабай отурукташкан калисты кайрадан талап-тоноп, зордук-зомбулук корсого башттайт.

Тарыхый булактарда Хайдунун 1269-ж. курултайда хандыкка котөрүлгөндүгү жонундо маалыматтар жок. Ошондой болсо да, кээ бир тарыхый фактalaryарга караганда ал Үгөдй жана Чагатай улустарынын акимдеринин — бардык чыңгызлердин башчысы деп эсептелген. Хайду өзүнүн уюштургуч жана аскердик кол башчылык талантынын натыйжаласында мыкты үйрөтүлгөн аскер кошуундарын түзүүгө жетишпе алган. Чыңгы-

зилердин башкы өкүлдөрүнө өз элчилерин жиберип, аларга Чыңғыз хандын биринчи мураскери болгон Үгөдйдүн мурасчысы катарында өз укутун түшүндүрүүгө аракеттенген.

Ошол убаиста Хубилай башкы тактыны ээлеөгө атаандаш болгон Хайдуга карши өз аскерлерин даярдоого киришет. Жалпысынан алганда Хубилайдын аскерлери Саян-Алтайда Хайдунун аскерине караганда ийгиликтүү салгылашат. Ал эми Чыгыш Түркстанда жана Жунгарияда болсо согуш ийгилиги Хайду менен чагатайлык Дува тарабында болгон. Алар Хубилай менен кырк бир жолу ийгиликтүү согушуп, кырк экинчи беттешүүде жеңилип калышат. Хайду акыркы жортуулунда (1301-1302-ж.) ооруп, үйүнө кайтып келе жатканда жолдо каза болуп, сөөгү Талас суусунун өрөөнүнө көмүлөт. Хайду ээлигинин борбордук бөлүгү Чүй жана Талас дарыяларынын аралыгындағы аймак болгон.

XIII к. монгол хандары менен ханзаадалары улустардын маданий дубандарын башкарууга кызыккан эмес, алардын калкынан алман алуу менен гана чектелишкен. Үгөдй Мавераннахрды башкарууну бай соодагер жана откупщик<sup>1</sup> Махмуд Ялавачка тапшырган. Ал Жохент шаарында жашап, Мавераннахрда жайгашкан монгол аскерлеринин жардамы менен бул аймастын калкынан тийиштүү өлчомден алда канча көп алмандарды чогултуп алып турган. Үгөдйдүн уулу жана мурасчысы Масуд бек акча реформасын жүргүзгөн. Чагатай улусунун тыйын чыгарган бардык сарайларында салмагы жана тазалыгы бирдей күмүш дирхемдер чыгарылган. Масуд бектен кийин Чагатай улусунун отурукташкан дубандары менен шаарларын жана Хайдунун мамлекетин анын уулдары Абу-Бекр, Сатылмыш бек жана Сүйүнүч башкарышкан.

Хайдунун мурасчы уулу Чапар атасындаи эмес, жүүнү бош неме болгондуктан Хайду мамлекетинин мурдагы вассалынан азыр анын тирегине айланып кеткен Дуванын таасири астында калган. Чапар Эртиш жана Алтай аймактарында каандын армиясы менен согуш жүргүзгөн. Бирок, анын аскерлери менен ханзаадалардын арасында нааразылык пайда болот. Ханзаадалардын чыккынчылыгынын жана аскерлердин качып кетүүсүнүн натыйжасында Чапардын карамагында бардыгы болуп 300 гана атчан аскерлери калат. Алардын коштоосу менен ал Дуванын алдына барат. Дува аны мээримдүү кабыл алып, ага озүнчө жүрт болуп берет. Чапардын бардык бир туугандары да Дувага баш ийишкендигин билдиришет.

<sup>1</sup> Мамлекеттик кирешелердин, салыктардын кайсы бир түрүн чогултуп алуу укутун акчага сатып алган адам.

**Чагатай улусунун кайрадан жаралышы.** Ошентип, кан төгүсүз эле Орто Азиядагы жана Хайдунун ээлигингдеги бийлик Чагатай түкүмү Дуванын колуна отконун көрдүк. Бирок анын бийлиги узакка созулган эмес, 1307-ж. ал шал оорудан каза болот. Алмалык шаарынын жанындагы Себекун-Кала деген жерде Дуванын уулу Кунжек Чагатай улусунун тактысына отургузулат. Анын убагында бийлик үчүн айыгышкан күрөш жүргөн. Кунжектин бийлиги бир гана жылга созулуп, ал 1308-ж. Жылдызыда каза болот. Анын тактысын Үгөдөйдүн түкүмдарынын бири (Рашид-ад-дин маалыматы боюнча Чагатайдын уулу) абдан карып калган Талик ээлеп алат. Ал ислам динин колдоп, Хыэр деген мусулман ысмын алып жүргөн. Ал Дуванын уулдарын жана анын тарапкерлерин куугунтукка алып, анын аскерлери козголоңчул ханзаадаларга каршы ийгиликтүү күрош жүргүзөт. Козголончу ханзаадаларды Чапардын уулдары колдоого альшат. 1308–09 (же андан кийинки) жылы Талик куруттай чакырат. Ага козголончу ханзаадалардын бир болугу келишет да, алардын бири, Дуванын уулу Кебек түн ичинде 300 атчан аскери менен өкүмдардын чатырына кол салып, анын өлтүрөт. 1309-ж. Кебектин демилгеси менен кайрадан куруттай чакырылат. Куруттайда анын агасы Эсен Бука тақка отургузулат. Анын убагында улуу каандын армиясынын Таласка чабуулу башталган. Каан менен согушта Эсен Бука женилип калат да. Турпан оазисинин бир катар чек аралык аймактарынан жана Монгол Алтайынын түштүк-батышындагы территорииларынан ажырап калат. Батышта Эсен Бука менен Хулагунун түкүмдары бири бирине каршы талап-тоноочу жортуулдарды жүргүзүштөт.

Эсен Бука 1318-ж. дүйнөдөн кайтып, анын тактысын Кебек ээлейт. Жаны хан Чагатай сарайынын жана монгол ак союкторунун отурукташууга жана шаар турмушуна оттүгө болгон умтууларын жан дили менен колдогон. Кебек жана анын тарапкерлери Мавераннардагы маданий аймактардагы бийликти түздөн-түз өз колдоруна алууну көздөшкөн. Ислам динине терс мамиледеги чагатайлык ханзаадалардын жана монгол аскерий ак союктөрүнүн бир болугу кочмон салтты улантып, алмандар менен салыктарды чогултуунун мурдагы откуптук тартибин сактоого аракеттенишкен.

Чагатай улусундагы административдик жана акча реформасы Кебектин ысмы менен байланышту. Кебекке чейин, бул мамлекетте монгол хандары кочмон калктын өкүмдарлары гана болушкан, алар шаарларды жана маданий дубандарды башка-

рууга түздөн-түз кийлигишкен эмес, согуш мезгилинде жергиліктүү калктаң аскер алу жана алман-салыктарды чогултуу менен жана чектелишикен. Маданий дубандардын жана шаарлардын башында монголдорго чейинки жергиліктүү түрк династиясынын башкаруучулары турган. Кебек оз улусун Самаркан жана Бухара дубандарында — түмөн, Кашкарда — орчин деп аталған аскерий-административдик округдарга бөлүп, аларды көчмөн түрк-монгол ак союкторунүн жол башчылары башкарган. Мунун натыйжасында, жергиліктүү меликтер менен садрлардын (диний кызматкерлер) автономдуу укуктары жоюлган. Эми маданий дубандар менен шаарлардын башкаруучулары Кебекке баш ийип калышат. Анын административдик реформасы борбордоштурууга умтулуу тенденциясынын көрүнүшү болгон. Мына ушул максатты көздөп жана сооданын бир кыйла ургалдуу осүп-онүгүшү үчүн Кебек акча реформасын жүргүзгөн: мурда чыгарылып жаткан күмүш тыйындардын ордуна эми ошондой эле наркетагы чоң динарлар (алтын тыйындар) жана кичине дирхемдер (күмүш тыйындар) чыгарыла баштаган. Бул жалпы мамлекеттик тыйындар (хандын аты менен «кебеки» деп аталып) Орто Азиянын ири шаарларында чыгарылган. Алар Чагатай улусунун ички жана тышкы соода-сатык иштерине бир кыйла жакшы шарт түзген. Кебек 1326-ж. дүйнөдөн кайткан.

Андан кийин Чагатай улусунун тактысында Кебектин бир туугандары Илчиgidай, андан кийин Дурра Тимур (Дува Тимур) отурушкан. Бирок, алардын бийлиги бир жылга да жеткен эмес. Дурранын мурасчысы Тармаширин (1326–1334) Кебектин бийликти борборлоштуруу саясатын уланткан. Ал улустун борборун Бухарага көчүргөн. Тармаширин көчмөндөрдүн адат-салтына кайдыгер мамиле жасап, бир да жолу Алмалыкка барган эмес, ошондой эле ханзаадаларды куруттайга чакырууну да токтоткон. Шунун баары аскерий-көчмөн ак союктордун нааразылыгын туудуруп, монгол уруктарынын арасында бөлүнүп-жарылууга алып келген. Чыңғыз хандын «жасасын» бузду деген айып коюлуп, Тармаширинге каршы 1334-ж. Дурра Тимурдун уулу Бузан башында турган көторүлүш чыгат. Тармаширинди Газнага качып бараткан жеринен Балхтын акими Кебектин уулу Янги кармап алып. Бузанга тапшырат. Тармаширинден кийин Бузан, Дуванын уулу Жөнкши, анын бир тууганы Есен Тимур ж.б. башкарышкан. Чагатай улусун өз алдынча башкарып турган эң акыркы ханы Казан болгон, ал 1346-ж. эмир Казаган тарабынан олтүрүлгөн.

### § 3. Моголстан мамлекети

Чыңхыз хандын империясы түзүлгөндөн кийин, анын мұрасчылары, монголдордун феодалдық жана аскерий ак союздары бири-бирине қарама-кашы эки топко болунуп кетишкен. Алардын бири (маселен, Чагатай, Гүйük, Барак) кочмон жашоону, монголдуқ турмуш-тиричиликти жана қаада-салтты жакташкан. Алар отурукташкан қалыпты, шаарларды талап-тоноо, зордук-зомбулук саясатын жүргүзүү жана маданий дубандарды жайыттарга айландырууну колдошкон. Алардын экинчи болугу (маселен, Мунис, Масуд бек, Кебек) талап-тоноо қаалагандай киреше алыш келбейт деп эсептешкен. Алар борбордошкон хандык бийликті түзүүнү, айыл-чарбасын, кол өнөрчүлүктүү, сооданы жана шаарларды өнүктүрүүгө умтулушкан, маданий дубандарды талап-тоноого, алардын қалкынан қаалагандай оор салыктарды чогултууга каршы болушкан. Биринчи тенденцияны жактагандар Чагатай улусунун түндүк-чыгыш аймактарына, негизинен Жети-Сууга, экинчиси болсо — Мавераннахрга топтолушкан. Мына ушул қарама-кашы эки тенденциянын күчөшүнүн натыйжасында XIV к. биринчи жарымында Чагатай улусунун эки оз алдынча мамлекетке болунуп кетишине негиз түзүлген. Буга, 1346-ж. Чагатай улусунун ақыркы ханы Казандын өлтүрүлүшү шылтоо болгон. Мындан соң Мавераннахрда а дегенде түрк эмирлеринин бир нече майда ээликтери жашап турган. Андан кийин Тимур мамлекети түзүлген. Чагатай улусунун чыгыш болүгүндө Моголстан деп аталған мамлекеттиң бирикме пайда болот. Анын түзүлүшү 1348-ж. Ақ-Суу шаарында дүглат эмири Пуладчинин Чагатай тукуму Туглук Тимурду (Тоглук Тимурду) тактыга отургузгандан тарта башталат.

Чагатай улусунун аймагында негизинен түрк жана түрктошуп кеткен монгол уруулары жашашкан. Мавераннахрдын қалкы өзүлорун «Чагатайлар» деп аташкан, ал эми Моголстандын көчмөндөрү өзүлорун монголдор же орто-азиялыктарча монголдор (могулдар) дешкен. Мухаммед Хайдардын жазғанына караганда алар бири-бирин кемсингиткен ылакап аттар менен, атап айтканда чагатайлар монголдорду жете (каракчылар) деп, ал эми монголдор чагатайларды каракунаас (арғындар) деп аташкан. XVI к. «могол» этноними Моголстан мамлекетинин қалыпты қалкынын аты болуп калган.

**Моголстандын биринчи хандары.** Казан хан өлтүрүлгөндөн кийин Чагатай улусунун чыгыш болүгүндө борбордон оз алдынча болуп болунуп кетүүгө умтулуу күч алат. Мына

ушундай кырдаалда дуглат әмирлеринин бири Пуладчи Чагатайдын мурасчысын таап, анын ысмы менен өз алдынча мамлекет түзүүнү чечет. 1348-ж. Иле өрөөнүнөн ханзаада Тутгүлук Тимурду Ак-Сууга алыш келип, аны чагатайлык хан Дуванын небереси деп жарыялап, такка отургузат.

Моголстанды башкарууда әмир Пуладчинин бир туугандары башкы ролду ойношкон. Алар биринен кийин бири өлкөнүн улус-бектери (биринчи әмирлери, вазирлери, министрлери) болушкан. Моголстан мамлекетинин борбору мурунку чагатай хандарынын ордосу Алмалык шаары (Иленин күймасы, Кеген суусунун боюнда урандысы бар) болгон.

Тутгүлук Тимурдун бийлиги иш жүзүндө үстүртөөн болсо да улустун чыгыш болгундөгү бардык түрк-монгол урууларына тараган. Мухаммед Хайдар Моголстандын территориясы жоңундө мындай деп жазат: «...азыркы убакта узун-туурасы жетисегиз айлык жолду түзгөн аймак Моголстан деп аталат: ал чыгышта қалмактар менен чектелет — ал Барскөл, Эмил жана Эртиш; түндүктө ал Қокчо-Тенгиз (б.а. Балкаш — О.К.), Бум-Лишеш жана Карапал менен чектешет; ал эми анын батышында — Туркстан жана Ташкен бар; түштүктө болсо — Ферганада дубаны, Кашкар, Чалыш жана Турпан бар». Бул терриория Тутгүлук Тимурдун убагында Моголстан мамлекетинин түндүк болгун түзгөн, ал эми XVI к. (б.а. Мухаммед Хайдар жашаган мезгилде) ошол эле ат менен кыргыз жана казактардын өз алдынча ээлиги болгон.

Тутгүлук Тимур өз бийлигин кенейтип, бекемдөөнү чечет. Ал 24 жашында ислам динин кабыл алыш, аны мамлекеттик дин деп жарыялайт, анын үстүнө ал исламды кол алдындағыларга күч менен таратат. Мухаммед Хайдардын жана Абу-л-Газинин маалыматына караганда жаңы динди бир күндө 160 миң адам кабыл алган. Бирок, бул мамлекетте ислам дини Караканилер кагандығындағыдай ийгиликке жетишкен эмес. Моголстандын калкы ислам дини менен X к. бери тааныш болсо да, алардын кончулук болгү бутпарастар бойдон кала беришкен. Мисалы, XV к. Турпан оазисинин калкы буддизм жана ислам динин тутушкан.

1350-жылдары Мавераннахрда башында бири-бири менен касташкан түрк жана түрктөшүп кеткен монгол урууларынын әмирлери, жол башчылары турган бир нече майда ээликтөр болгон. Тутгүлук Тимур өлкөдө өз бийлигин чындағандан кийин, 1360-ж. армиясы менен Мавераннахрды караташ алуга женоит. Ал Ташкенден алыш эмес жерден башында Улуг Тиктимур,

Хажибек жана Бекчік турган кошуунду Шахрисябз шаарына жөнөтөт. Аның башкаруучусу Хажибек, аны менен бирге жалаир уруусунун башчысы эмир Бајазет Аму-Дарыянын ары жагына качып кетишет. Калган жол башчылар, анын ичинде эмир Тимур баш ийип берүүгө мақұл болушат. Бул үчүн Тимур Кеш шаарын эңчиге алат. Бирок, Туглук Тимурдун аскер башчылары отурукташкан калкты талап-тоной баштасын, олжолорду бөлүшүүдо өз ара чатактасып кетишет. Хан муну угуп аларды аскерлерге башчылык кылуудан четтетип салат. Буга жооп кылыш аскер башчылары козголоң чыгарышын. Моголстанга жөнөп кетишет. Туглук Тимур да Моголстанга кайтып келип, аскер башчыларынын козголоңун басат. Ошентип. Туглук Тимурдун Мавераннахрга жасаган бириңчи жортуулу натый-жасыз аякtagан.

1361-ж. Туглук Тимур армиясы менен кайтадан батышты көздөй жөнөйт. Бұл жолу Туглук Тимур мурунку Чагатай улусун Аму-Дарыяга чейинки аймагын бүт өзүнө баш ийдирет. Ал Самарканга уулу Илийас Кожону калтырып, өзү ордосуна кайтып келет. Илийас Кожо Мавераннахрды копко башкара алған эмес. Анын аскер башчылары жергиликтүү калкты талап-тоноо, зордук-зомбулук жолуна түшүшүп, Илийас Кожо жана анын жардамчы башкаруучусу эмир Тимурга каршы козголоң чыгарышат. Мындаи абалдан пайдаланып, Тимур Самарканды таштап, моголдорго нааразы болгон калктын жана жергиликтүү феодал төбөлдердүн колдоосу менен Мавераннахрда бийликти жеңип алуу үчүн күрөш башттайт.

1362-63-ж. Туглук Тимур дүйнөдөн кайтат. Илийас Кожо Самаркандан кайтып келип, атасынын тактысын ээлейт. Келерки жылы ал көп сандаган кол менен Мавераннахрга жөнөйт. Ахангераң менен Чырчыктын ортосундагы Лай деген жерде аны эмирлер Хусейн жана Тимур аскерлери менен тосуп чыгышып, бирок салгылашта жецилип калышат. Бул женүүдөн кийин Илийас Кожо Самарканга жөнөйт, ал эми Хусейн менен Тимур шаарды таштап, өзүлору Аму-Дарыянын нары жагына качып кетишет. Бирок, сербедарлар (б.а. «дарга асылуучулар») жетекчilik кылган шаардыктар дүшмандарга катуу каршылык корсөтүшкөндүктөн Илийас Кожо ақыры Самарканды курчоону тоクトот да, анын төгерегиндеги айыл-кыштақтарды талап-тонооп алышп, кайтып кетет. Бул ийгиликсиз жортуул Моголстандын өз алдынча ээликтөргө ээ болуп, бийлик жүргүзүүнү эңсөген эмирлердин жана кочмөн феодал ак союздордүн арасында ханга карши нааразылыгын күчтөткөн. Анын үстүнө Илийас

Кожо начар башкаруучу болгон. Өлкөдө мындай саясий ырктын бузулусунан пайдаланып, дуглат эмири Камар ад-Дин 1363–64-ж. Илийас Кожонун ордосуна капысынан кол салып, аны түштөн кийин уктап жаткан убагында өлтүрөт. Ал хандын үй-бүлөсүнүн 18 мүчөсүн кошо мерт кылып, тарапкерлерин куугунтуука алат. Камар ад-Дин өзүнүн агасы Шамс ад-Динди Моголстандын башкаруучусу кылып дайындайт. Бирок, көптөгөн эмирлер, кочмөн феодал ак союктөр карачу (кул-кутан, б.а. хандын теги эмес) Камар ад-Динге баш ийгилиери келген эмес жана анын дуглат уруусунун жогорулашын да каалаган эмес. Маселен. Хажибек аркенут Камар ад-Динге жана аны жактагандарга каршы чыккан. Тимурдун жортуулдарынын алдында Моголстандагы абал мына ушундай болгон.

1360–70-ж. аралыгында Маверанихардагы саясий аренада Казагандын небереси эмир Хусейн жана эмир Тимур чоң ролду ойношкон. Тимур ошол убактарда бирде Хусейн менен согушуп, бирде аны менен бирдикте анын душмандарына каршы салгылашикан. 1370-ж. эмир Тимур Хусейнге каршы көтөрүлүш чыгарып, аны Балхта олум жазасына тартат. Бирок, ал өмүр бою озүн хан деп жарыялоого батынган эмес. Тимур жеңип алган элдерди Чыңгыз хандын укум-тукумдарынын атынан бийлеп турган. Маселен 1370-ж. ал ханзаада Сүйүргатмышты Маверанихардын ханы деп жарыялаган.

**Тимурдун Моголстанга жасаган жортуулдары.** Ал Моголстанга көп жолу талоончуулук жортуулдарды (1370-ж. баштап) жасаган, анын хандары болсо жеңилгендөн кийин (же душман жакындан келе жатканда) Жунгариянын талааларынын түпкүрүн көздөй кетип калышкан. Биз Тимурдун эки жортуулuna гана токтолобуз.

1388–89-ж. Тимур Токтомушка каршы аттанууну чечет. бирок анын эмирлери менен аскер башчылары: «Биз адегенде Ингаторого каршы барып, анын кастьыгын жооп, андан кийин өзбектер тарапика жоносок дурус болор эле» деп ага кеңеш беришет. Ал алардын кеңеши менен мақул болуп, өзүнүн армиясын 30 конуунга болуп, чыгыш жакты карай жөнөйт. Бул жерде айта кетүүчү нерсе, Тимурдун ушул жортуулу абдан кыйраткыч мұноздо болгон, анын аскерлери качып кеткен кочмондордун артынан Моголстандын түшкүрүн жете кууп отурушуп, Кара-Эртишке чейин барышкан. Тимурдун тарыхчылары (Шами, Йезді, Самарканди) баскынчылардын жолун толук сүрретп, көп сандаган географиялык атальштарды жазышикан, азыр алардын копчулугүнүн кайсы жерде орун алғандыгын аныктоо кыйын.

Тимурдун аскерлери Кыпчак талаага (Дашт-и кыпчак) бара-тып, Ал — Кошун деген жерден буруулуп, түндүк чыгышты карай жөнөйт. Алар тоолор жана талаалар аркылуу жүрүп отурушуп, Бори-Баши, Тубалик-Курук (Тупалык-Курук), Ур-Так, Узнак, Аткан-Сури, Туграут (Тугра-Отлыг), Улаг-Чарлык жана Айгыр-Йалы (Чапар-Айтыр) жерлерин басып отушот. Айгыр-Йалда Тимурдун күзөтчү отряддары Эңге-терөнүн баҳрин (баарын) уруусун издең жүргөн миң атчан аскерине түш келишет. Алар менен согушта моголдор женилип, алардын колго түшкондо-рунүн бири суректа: «Эңге-торо силер жонундо кабарсыз Урунг-Йар талаасында жатат» деп билдиret. Тимур ошол замат бир отрядын душманга капысынан кол салууга жонотуп, озу калган күчү менен алардын артынан жол тартат. Бирок, анын жол корсоктучү адашып калгандыктан, алар Сан-Салыг, Кийан-Казы, Көк-Сали (Көл Сали) аркылуу отүп, тортуңчү күнү Ай-Акуз (Пай Акуз) жерине жетишет. Бул жерде Тимур Омар-шейх башында турган отрядды душманды издоюгожонотот да, озү Кара-Гучурду көздөй бет алып, Кара-Тоо, Шира, Шипар-Тоо, Кой-Мурач, Кураган жана Ярлагу (Буурлагу) жерлери аркылуу отот. Тимур ушул жортуулунун ақырында Улук-Жылдызда чоң той откоруп, андан кийин 1389-ж. 9-августта Самарканга кайтып келет.

Тимур 1390-ж. башында бир нече эмирлер турган 20 миң аскерди Моголстанды кыйратуу үчүн жонотот. Алар Ташикен, Талаас жана Чүй ороо-нү аркылуу Ысык-Көлгө келишет. Бул жерде аларга Омар-шейх жиберген беш миң аскерден турган анжияндык отряд конулат. Алар Кок-Дөбөгө, андан ары Алмалык аркылуу Иле дарыясын кечип отүп, Кара-Тал ороонундөгү Инга-терөнүн журтуна келишет, бул жерде ага чейин Камар ад-Дин менен каучин уруусунан Улжа-Буга-мучалкачинин отряддары салгылашкан экен. Согуш талаасында минлагу уруусунун жарадар болгон аскери табылып, ал Камар ад-Дин Ични-Бучни (Ачунай-Бичунай) талаасы тараалты көздөй кеткенин айтат. Тимурдун армиясы анын артынан жоноп, Ички-Бучки, Укар-Кутачи (Акур-Кайтажи) аркылуу отүп, Эртиштин жәзегине чейин келишет. Бирок, Камар ад-Дин ага чейин аны кечип отүп, Түлөс тоолоруна (Монгол Алтайы) кетип калат. Тарыхый булактарда анын Моголстанга кайтып келиши жонундо маалымат жок. Мухаммед Хайдардын айтуусу боюнча Камар ад-Дин өмүрүнүн ақырында сары суу оорусуна чалдығып, токойдо дайынсыз жоголот, ал эми Муин ад-Дин Натанзинин (XV к.) маалыматына караганда ал шал

оорусунан өлгөн. Тимурдун армиясы Эртишти кечип өтүп, бир нече күн токойдо болушат, ал жерде өзүлорунүн белгилерин жана энтамгаларын калтырышат. Алар тамак-ашы түгөнгөндөн кийин Алтун-Курка, Атрак-Көлдүн (Балкаш) жаны аркылуу Самарканга кайтып келишет. Тимурдун Моголстанга жасаган бул жүрүшү алты айга созулат.

Тимурдун Моголстанга жасаган жортуулдары анын калкына оор кырсыктарды алыш келген, мамлекеттик бийлик ого бетер начарлап, ич ара согуштар күчөп, түрк урууларынын этникалык биригүү процесси басаңдайт. Тимурдун согуштары чарбага чоң зиян келтирген, калктын саны азайып, феодалдык бытыраңдылык күч алган. Бирок, жалпысынан анын калкы да, мамлекеттик уюмдары да сакталып калган.

Илияс Кожонун уулу Хыэр Кожонун качан Моголстандын ханы болуп жарыялангандыгы жөнүндө тарыхый булактарда маалыматтар жок. Ал 1377 жана 1389-жылдары Тимурдун жортуулдары убагында эскерилет. Анын башкаруусу жөнүндө да маалыматтар жок. Хыэр Кожо 1399-ж. дүйнөдөн кайткан. Андан кийин Моголстанды биринин артынан бири анын тукумдары Шам-и Жахан, Мухаммед хан, Нахш Жахан, Вейс хан, Шер-Мухаммед жана кайтадан Вейс хан башкарышкан.

1425-ж. Улугбек Шер-Мухаммед өзүнүн бийлигин бекемдеп алыш, «көз каранды эместикин туусун көтөрдү» деген шылтоо менен Моголстанга каршы жортуул жасайт. Улугбектин бул жортуулу Моголстанды чоң кырсыктарга учураткан, анын армиясы откон жерлердеги калктын бир бөлүгү кырылып, бир бөлүгү куулуп же туткунга алышат. Бирок, ал Шер-Мухаммедди кайтадан өзүнүн вассалына айландыра алган эмес же аны башка бироо менен алмаштыра да алган эмес. Моголстан өз алдынча мамлекет катары жашай берген.

Ойроттор (калмактар) XIV к. аягы ченде Моголстандын чыгыш райондоруна кол сала башташат. Чыгыш авторлорунун маалыматтары боюнча Хыэр Кожонун небереси, Вейс хан алар менен алтымыш бир жолу согушуп, анын ичинен бир гана жолу женишике жетишет. Ал ойроттордун башкаруучусу Тогондун мурасчы уулу Эсен тайшиге эки жолу колго түшкөн.

Вейс хан олгондун кийин Моголстандын тактасы үчүн анын эки уулунун ортосунда күрөш жүргөн. Анын натыйжасында Вейстин уулдарынын кичүүсү Эсен Буказы жактагандар (анын ичинде өлкөнүн жаны улусбеги Сейид Али дүглат да) жецип чыгышкан. Анын бир тууган агасын — мурасчы Юнус ханды жактаган тарап Улугбектен жардам суроону чечишет.

Эсен Бука, анын улусбеги жана ордосу Юнус хандын тарапкерлерин куугунтукка альшат. Мунун натыйжасында Юнус менен бирге Самарканга кетпей калган баарын жана чурас урууларынын бир болугу Моголстандын чыгыш чет-жакала-рына кочуп барышып, Эсен тайшинин уулу, ойроттордун жол башчысы Амасанжи тайшинин бийлигине баш иишикен. Калу-чи жана булгачи уруулары Борбордук Казахстанга, Абул Хайрга кетип калышат. Ушул окуялардын натыйжасында өлкөө баш аламандык жана бытырандылык өкүм сүргөн. Могол эмирлери, уруу жол башчылары менен бектери өзүлөрүнүн дубандарын, улустарын эч кандай көз карандысыз өз алдынча башкара башташкан. Маселен, Мухаммед шах дуглут Атбашыда, Хакк-Берди бекчик Ысык-Көлдүн жээгинде, Кой-Сай аралында сепил куруп, Түркстан менен Сайрамга кол салып турган, Керим-Берди Ала-Бугада, Сейид Али туугандары менен Ак-Суу, Касан жана Байда кожоюндук кылышкан.

Ойрот жол башчысы Уз Тимур тайши 1457-ж. Сыр-Дарьянын боюнчагы дубандарга жана шаарларга кол салат. Ал көп саңдаган колу менен Моголстан аркылуу басып отөт. Көчмөн обек-казак мамлекетинин негиз салуучусу Абу-л-Хайр хан Сыгнактан (Сыр-Дариянын орто агымында) каршы аттанып. Көк-Кашандын жанынан (Сыгнактан 5-8 км түштүк-чыгыш жақта) беттешет. Бул жолу анда Абу-л-Хайр хан жеңилип, Сыгнак дубалынын ичине жашынат. Уз Тимур тайшинин сунушу боюнча Абу-л-Хайр менен аны кемсингин келишим түзүлгөн. Бирок, ал тынчтык келишими түзүлгөнгө чейин эле ойроттор Түркстан, Шахрухия жана Ташкендин калкын толук талап тоношион. Мындан кийин «...Уз Тимур тайши аскерлеринен мурда Сайрам аркылуу Чүй суусунун жээгиндеги балдарына жана үй-бүлосунө келип, ал жерден бүткүл армиясы менен калмактарды көздөй, өзүнүн башкы ордосуна кайтат.

Бул окуялардын артынан эле Ак-Ордонун башкаруучусу Урус хандын түкүмдары Жаныбек менен Гирей өзүлөрүнө баш ийген Дашиби Кыпчак калкынын бир болугу менен Моголстанга кочуп келишет. Эсен Бука аларды чын кончулү менен кабыл алып, Моголстандын батыш чет-жакасы болгон Чүй жана Козу-Башы аймактарын бөлүп берет. Махмуд ибн Валинин (XVII к.) маалыматы боюнча Жаныбек менен Гирей Ак-Ордонун тактысынын мыйзамдуу мурасчыларыбыз деген доо менен Абул Хайрдин бийлигин таануудан баш тартышкан.

1462-63-ж. Эсен Бука дүйнодон кайтат. Мындан пайдаланып, Жетикентте отурган Юнус хан тимурилер окулү Абу

Сайддин жардамы менен Моголстандын тұндук бөлүгүн әзеп алат. Эсен Буқанын уулу Дост-Мухаммед борбору Ак-Суу болгон өлкөнүн чыгыш бөлүгүн әзеп калат. Ал 1468-69-ж. өлөт. Юнус-Хан мындан пайдаланып Ак-Сууну әзеп алат. Дост Мухамеддин әмирлери анын уулу Кебек Султанды Турпаңга алыш кетишиет, бирок ал 1472-ж. каза болот. Бул жағдай Юнус ханга өзүнүн бийлигин бүт Моголстанга таратууга мүмкүнчүлүк берген. Бирок, ойроттор ошол эле жылы аны батыш тарапка качууга аргасыз кылган. Мухаммед Хайдар ойроттордун Моголстанды басып киришинин себебин мындаicha сүрөттөйт; Эсен Буқанын карындашы, Эсен-тайшинин аялы Махтум ханум кол алдындағы адамдарды мусулмандыкка өткөргөн, ал эми өзүнүн эки уулун Ибраһим жана Илийас деп атаган. Мына ушундай диний себептен улам алар менен аталаш бир тууганы Амасанжи тайшинин ортосунда қастық мамиле пайда болгон. Амасанжи алардан качып үч жұз миң адам менен Моголстанга жөнөгөн», Иле суусунун жаңында согуш болот. Юнус хан женилип, согушта коптөгөн мөгөл әмирлери өлүп, калғандары калмактардын колуна тутқунга түштөт. Юнус хан калған кол алдындағылары менен Сыр-Дарыянын боюна качып кетип, бирок, ойроттор кеткенден кийин Моголстанга кайтып келет. Юнус хан тимуррилер менен Сыр-Дарыянын боюндағы шаарлар үчүн күрөш жүргүзгөн. Алардын ортосундагы келишим боюнча Ташкен Юнус хандын әнчисине тийген. Ал 1487-ж. дүйнөдөн кайтып, ошол шаарга көмүлгөн.

Юнус хандын уулу Махмуд хан атасынын тектесінде отурат. Юнус хан Сыр-Дарыянын боюндағы калааларды әзеп алуу үчүн күрөш жүргүзүп жатканда эле анын шаарларга жана дыйканчылық райондорго жайгашууну каалабаган әмирлери жана көчмөн феодалдык ак союзтору Сайрамга бара жаткан жолдо Ахмед ханды (Юнус хандын уулу баласы) алар менен бирге Моголстанга качып кетүүгө азгырышкан. Ага «Моголстанда калған бардык мөгөлдорду тийиштүү деңгээлде башкаруу үчүн он жылга жакын убакыт керек болгон». Ахмед хан, анын бийлигин кабыл албаган уруулардын жол башчыларын, әмирлерин жок кылган. Маселен, күндөрдүн биринде түн ичинде калучи уруусунун жол башчыларынын тобу Ахмед хандын ордосуна кол салып, коп адамдарды олтүрүшкөн, хан өзү да жарадар болгон. Бирок хандын тарапкерлери кол салғандарды сүрүп салышат. Ахмед хан жаратынан айыккандан кийин, кол салған башчыларды куугунтукка алыш, аларды жок кылган, аман калғандары калмактарга качып кетүүгө аргасыз болушкан.

Мухаммед Хайдардын маалыматы боюнча Ахмед хан эки жолу Эсен тайши менен согушуп, экоөндө төң жөнүп чыгат. Хан калмактардын ээлигине улам кол салып тургандыктан ото көп адамдар курман болгон. Ошондуктан калмактар аны «Алачы хан» (б.а. «канкор хан») деп аташкан. Ахмед хан 1503-04-ж. дүйнөдөн кайтат.

Мухаммед Хайдардын маалыматы боюнча анын уулдары Мансур хан. Султан Саид хан жана Халил Султандин ортосунда өз ара кагылышуулар болот. Кашкариянын чыгыш болугун башкарған Мансур хан Жети-Сууда кыргыздардын жана моголдордун калдыктарынын ханы болгон, бир туугандары Султан Саид хан менен Халил Султанга каршы жүрүшке чыгат. Иле дарыясынын күймасы Чарын менен Чиликтин ортосунда болгон согушта Мансур-хан бир туугандарын жеңет. Халил Султан Ферганага качып барып, ал жерде Анжияндын акиминин колунан каза болот. Султан Саид хан Кабулга, Омар-шайхтин уулу Бабурга качып барат.

Мансур хан кыргыздарды жана башка урук-урууларды күч менен Чалыш жана Турпанга кочурup жиберет. «Кыргыздар Моголстандагы бардык баш-аламандыктардын баштоочулары болгондуктан, ал мықаачылык менен алардын көпчүлүгүн кырып таштаган. Алардын бир аз гана бөлүгү Моголстанга качып куттулушат». Мансур хан калмактарга ийгиликтүү кол салып турган.

Жазуу булактарында Чагатай улусунун жана Хайду мамлекетинин этникалык тарыхы боюнча маалыматтар жок. Бирок, анын калкынын курамы Моголстан убагында олуттуу озгөргөн эмес. Тимурийлик тарыхнаамачылардын эмгектеринде Моголстандын урук-уруу түзүлүшү, ирлаттар, барластар, баарындар, балуктар, балыкчылар, бекчистер, долондор, дұхтуйлар, каучиндер, керейлер, кыргыздар, кенчилер, курлауттар, күшчулар, казактар, меркиттер, миңлагулар, нойгуттар, сүлдүздар, чурастар ж.б. жөнүндө баалуу маалыматтар бар.

Тарыхый булактарда Моголстандын социалдык-экономикалык онүүгүшү жөнүндө кабарлар аз. Чыңгыз хандын Орто-Азияга басып кириши аны бүлдүрүүгө, шаардык турмушту жана отурукташкан дыйканчылык маданиятын начарлоого алыш келген. XIV к. Жети-Суунун отурукташкан дыйканчылык райондору акырындык менен талааларга жана жайыттарга айландырылган. Кийинки жуз жылдыкта ал жакта жалаң кочмондер жашашкан. Чыгыши Түркстанда дыйканчылык башкачараак абалда болгон. Жалпысынан алганда ал биринчи ролду ойно-

гон, мал чарбачылыгы экинчи орунда турган. Крайдын калкынын чарбачылык турмушунда баҳчачылык жана бақчачылык соң ролду ойногон. Моголстандын калкынын негизги кесиби жарым көчмөндүү мүнөздөгү мал чарбачылыгы болгон. Бирок, кээ бир тоолуу-талаалуу райондордо экстенсивдүү көчмөн мал чарбачылыгы өкүм сүргөн.

Моголстандын калкынын таптык жиектелүүлору, салыктар жана эмгекчилерди эксплуатациялоо жөнүндөгү маалыматтар толук эмес. Феодалдардын ар түрдүү тобу олжөнүн үстөмдүк кылуучу табын түзгөн. Каражу термини катардагы жамааттарды — карапайым көчмөн жана отурукташкан калкты атоо үчүн колдонулган.

Монголдордун кол салуусунун алдында азыркы Кыргызстандын жана Жети-Суунун аймагында чоңдугу жагынан ар кандай көптөгөн шаарлар болгон. Алардын ичинен эң соңдору — Тараз, Баласагун, Алмалык, Кааялык жана Илебалык. Чагатай хандары жана Хайду башкарып турган мезгилдерде алар жашоосун уланта берген, бирок, бара-бара мурдагы экономикалык жана саясий маанисин жогото баштаган.

Соода жолдору жөнүндө эч бир маалымат жоқ. Тимурдун Моголстанга жасаган жортуюлдарынын маршруттарына караңда Улуу жибек жолунун мурункү түндүк жана түштүк тармагы иштеп турган.

Чагатай улусунун калкы христиан, будда, шаманчылыкты жана ислам динин тутушкан. Ислам Моголстандын мамлекеттик дини болгон.

Моголстандын калкынын тили жөнүндө эч бир маалымат жоқ. Албетте, алар ар түрдүү түрк диалекттеринде сүйлөшкөн болуу керек.

### **Кайталоо жана өзүн өзү текшерүү үчүн суроолор**

1. Чагатай улусунун түзүлүшү.
2. Хайду мамлекетинин түзүлүшү.
3. Чагатай улусунун кайрадан жаралышы.
4. Чагатай улусунун экиге болунүшү.
5. Моголстан мамлекетинин биринчи башкаруучулары. Алардын ички-тышки саясаттари.
6. Камар ад-Дин жана анын бийликти ээлеп алыши.
7. Тимурдун Моголстанга жасаган жортуюлдары. Анын жергиликтүү калкка келтирген зыяндары.

8. Тимурдун 1388–89-жык. Моголстанга жасаган жортуулунун өзгөчүлүгү.

9. Моголстандын XVI кылымдын биринчи жарымындагы башкаруучулары.

10. Есен Бука.

11. Уз Темир тайшинин Орто Азияга жаеаган жортуулу.

12. Юнус хандын Моголстанды башкарышы.

13. Ахмед хан, анын уулдарынын өз ара күрөшү.

14. Халил Султан кыргыздардын ханы.

15. Моголстандын калкынын этникалык курамы.

### **Адабияттар:**

Бабур. В 2 кн. — Ташкент. 1982.

Байтур Анвар. Кыргыз тарыхынын лекциялары. 1–2-китея. — Бишкек, 1992.

Бартольд В. В. История турецко-монгольских народов//Собр. соч., Т. 5. — М., 1968.

Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия//Собр. соч., Т. 1. — М., 1963.

История Киргизской ССР., Т. 1. — Фрунзе. 1984.

Караев О. Чагатайский улус. Государство Хайду и Могулистан. Образование кыргызского народа — Бишкек, 1995.

Кыргызы: Источники, история, этиография / Сост. О. Караев, К. Жусупов. — Бишкек, 1996.

Материалы по истории кыргызов и Киргизии. Вып. I. — М., 1973.

Пищулла К. А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV–начале XVI веков, Алма-Ата. 1977.

Тамерлан. Эпоха. Личность. Деяния. — М., 1992.

Хрестоматия по средневековой истории Кыргызстана (XIII–XVIII вв.) / Составитель Т. Д. Джуманалиев. — Бишкек, 1996.

## **6 - БАП**

### **КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КУРАЛЬШ, КАЛЫПТАНЫШЫ**

#### **§ 1. Эне-Сай жана Тәцир-Тоо кыргыздарынын өз ара мамилелери**

Чыгыш жазма булактарында Минуса орөөнүндо (биздин заманга чейинки биринчи миң жылдыктын 2-жарымында) жана Тәцир-Тоо (биздин замандын IX к. баштап) жашаган кыргыздар жонундо маалыматтар кездешет. Азыркы убакта алардын этногенези жонундо ар кандай көз караштар бар. Эң маанилүүлөрү томөнкүлор.

Н.Я.Бичурин биринчи болуп эне-сайлык кыргыздардын Тәцир-Тоого кочуп келиши жонундогу пикирге каршы болгон. Анын ою боюнча, алар «киргиз» — деген монгол термини менен аталашып, калмактардын анча соң эмес тайпаларынан болушкан: буруттар болсо «кэргиз» деген түрк созү менен аталган, алар байыртадан бери Түштүк Хотондун тоолорунда кочуп жүрүшкон, биздин замандын IV кылымында алар азыркы ээлеген жеринде пайда болушуп, кытайча: болу, булу, болой, полу, пулу деп аталашкан, бул «бурут» деген сөздүн маанисин берет жана ал этномим кыргыздардын аталышын билдирет.

Ч.Валихановдун ою боюнча байыркы убактарда эне-сайлык кыргыздар Тәцир-Тоо тоолоруна чейин кочуп жүрүшкөн. Алардан Тәцир-Тоо кыргыздарынын болунуп калышы Чыңғыз хандын убагында же ага чейин уйгурлардын үстөмдүгү учурунда болгон. Эне-сайлык жана Тәцир-Тоолук кыргыздар бир эле калк. «Алардын этностук байланышы анын аталышынан эле ачык корунуп турат. Бул жөнөкөй эле этимологиялык окшоштук же үндөштүк эмес». Ошентип, Ч.Валихановдун пикири боюнча энесайлык кыргыздардын бир болугү Тәцир-Тоодо IX же XIII кк. пайда болгон, кийин алар Алтай менен Чыгыш Тәцир-Тоонун

этектеринде ойроттордун ээликтери түзүлгөнгө чейин Тенир-Тоодон (жайлоо катары) Хангайдын түндүгүнө чейин көчүп жүрүшкөн. Ч.Валиханов ошону менен бирге эле тенир-тоолук кыргыздардын байыркы убактардан бери эле Аңкиян менен Ысык-Көлдүн ортосундагы аймактарда жашап келгенин айтат. Жайында алар Үрүмчү, Эртиш, Алтай, Хангайга чейин кочуп жүрүшкөн.

В.Б.Радлов эне-сайлык кыргыздардын Тенир-Тоого көчүшүн IX-X кылымдарга туштаган, бирок кийинчөрөк ал кыргыздарды Саян тоолоруна жана Чыгыш Алтайга жайгаштыруу менен алардын бир болугү азыркы жашап жаткан аймагына XII к. кидандардын кысымы астында, XIII к.Чыңгыз хандын убагында көчүрүлгөн дейт.

Н.А.Аристов эне-сайлык кыргыздардын X, XII к. жана XIII к. башында Тенир-Тоого көчүп келгендиги жөнүндөгү гипотезага карши болгон. Анын пикири боюнча саяндык кыргыздар эне-сайлык кыргыздардын бир болугү. Алар Эне-Сайдан Батыш Монголия менен Жунгарияга, андан кийин Батыш Тенир-Тоого кочуп келишкен.

В.Бартольд да ушул маселе боюнча өзүнүн бир нече пикирин айткан. Ал: «Кыргыздар улуу деөлөттүк күч-кубатын жоготкондон кийин, сыйгы, алар түштүк-батышта калган эмес. Ошондой эле, алардын орто азиялык монголдор исламды кабыл алган доордо да бул жерде болгону да күмөндүү нерсе. Мүмкүн, калмактардын кыймылында кыргыздардын кәэ бир уруулары катышып, алар калмактар кайта кеткенден кийин Батыш Тенир-Тоодо калып калса керек, бирок бул жөнүндө булактарда эч нерсе айтылбайт». Бул жерде белгилей кетчү нерсе В.В.Бартольд эч качан эне-сайлык жана тенир-тоолук кыргыздардын этногенетикалык байланышынан күмөн санаган эмес.

А.Н.Бернштамдын ою боюнча эне-сайлык кыргыздар Тенир-Тоого бардык байыркы жана орто кылымдарда бир нече жолу көчүп келишкен. Алардын биринчи тобу Орто Азияга биздин заманга чейинки 49–47-жж. Талас ороонуну келип туруп калышкан. Андан кийинки тобу VI–VIII кк. келишкен, ал эми Эне-Сай кыргыздарынын Тенир-Тоого массалык түрдө көчүшү IX-X кк. туш келет.

С.М.Абрамзондун пикири боюнча эне-сайлык кыргыздар тенир-тоолук кыргыздардын эл болуп калыптанышына катышса да, алар тенир-тоолук кыргыздардын этникалык ядросун түзүшкөн эмес. Этнографиялык маалыматтарга караганда «кыргыз» этноними X–XI кк. Минуса ороонунуң коншулаш жашаган элдердин арасында, айрыкча Саян-Алтайда кенири тарал-

ган. Ушул райондо жашаган элдердин экономикалық, саясий жана этникалық тыкыс байланыштарынын натыйжасында кыргыз элинин алгачкы ядросу түзүлген. XI-XV кк. Төцир-Тоонун түндүк-чыгышында жана ага жакыныраак жерлерде көп сандаган түрк элдери монгол уруулары аралашып топтолгон. Алар кыргыз элинин негизги компонентин түзген. Биздин замандын II миң жылдыгынын биринчи жарымында Орто Азияга чыгыштан кыргыз тилинде сүйлогөн бир эл келген. Алар бара-бара жергилиттүү элди жана башка жактан келген урууларды ассимиляциялап алган. Кыргыз эли негизинен Алтайдан тартып, Чыгыш Түркстан жана Памир-Алай аймагында жергилиттүү түркский тилдүү уруулардын базасында калыптанган.

К.И.Петров азыркы кыргыздардын ата-бабалары XIII-XV кк. Эне-Сай-Эртиштин аралыгынан келген деп эсептейт. Автордун ою боюнча кимак-кыпчак уруулары монголдордун доорунда кыргыз уруулары менен Эне-Сай-Эртиш дарыяларынын орто аралыгындағы чөлкөмдө биргелешип жашап калышкан. Айта кетчү нерсе. Эне-Сай-Эртиш аралыгындағы кыргыздар IX-X кк. Эне-Сай кыргыздары жашаган жерде эле жашашкан.

«Кыргыз ССРинин тарыхында» (I т. 1984) кыргыздардын кимак-кыпчактардан келип чыгышы жөнүндө жаңы концепция сунуш кылышкан. Анын негизги маңызы төмөнкүчө: эне-сайлык кыргыздардын басымдуу болугу X к. Тоолуу Алтай жана Об-Эртиш аралыктарында жайгашып, башында инаал турган өзүнчө хандыкты түзүшкөн. Бара-бара алар жергилиттүү кимак-кыпчактардын арасына сицип кетишкен. Бирок «кыргыз» этноминим жаңы түзүлгөн этникалық топ кабыл алган. Алар XV к. 2-жарымында Төцир-Тоого көчүп келишип, кыргыз элинин түзүлүшүндө белгилүү бир ролду ойношкон.

Эми жогорудагы изилдөөчүлөрдүн пикирлерин жыйынтыктайлы: Ч.Валиханов, В.Радлов, Н.Аристов, В.Бартольд жана Н.Бернштам кыргыздардын бир болугу ар кайсы мезгилдерде Төцир-Тоого көчүп келишкенин ырасташат же божомолдошот. Бул көз карашты Г.Миллер, Е.Фишер, И.Георги, Ю.Клапрот, А.Левшин, К.Риттер, Г.Грумм- Гржимайло жана А.Арзыматов колдойт. Ал эми Н.Бичурин, С.Абрамзон, К.Петров жана «Кыргыз ССРинин тарыхынын» VII бабынын автору (I т., 1984-ж.) Тенир-Тоо кыргыздарынын тегин Эне-Сай менен байланыштыrbай бири-биринен айырмаланган оз пикирлерин сунуш кылышат. Ошентип, жогоруда корунуп тургандай окумуштуулардын басымдуу копчулугу тяньшандык кыргыздардын Эне-Сай кыргыздары менен этногенетикалык байланышын четке кагышпайт.

Азыркы күндөрдө тарыхый адабияттарда бири-бирине кара-ма-кашы келген эки негизги гипотеза көңүл бурууга арзыйт: Алардын бири Төцир-Тоо кыргыздарынын тегин Алтай менен, экинчиси болсо Эне-Сай менен байланыштырат. Төмөнде экинчи гипотезанын мазмунуна токтолобуз.

## § 2. Эне-Сай кыргыздарынын бир бөлүгүнүн Төцир-Тоого көчүп келиши

840-жылы эне-сайлык кыргыздар Ордо-Балыкты басып ал-гандан кийин ханзаада Пан-тегин жана ордо министри Сачжи башчылык кылган уйгурлардын ири болугу Чыгыш Төцир-Тоонун батыш райондоруна кетишиет. Чыгыш авторлорунун маалыматтарына караганда эне-сайлык кыргыздар алардын артынан кууп отуруп Чыгыш Төцир-Тоого кирип келишиет. Кыргыз хаканынын элчиси Табу Хеңзу 843-жылы ноябрда Кытай-дын борборуна келип мындай деп кабарлайт: «Бизге беш уруу Аиси (Куча), Бэйтин (Беш-Балык), дада (татарлар) ж.б. баш ийишти». Дагы бир булакта ушул эле маалымат кайталанат. Бул окуяларга байланыштуу Кытай сарайынын биринчи министри Ли Дзюйдун өмүр баянында «Кыргыздар элчи жиберишип, алар Аиси жана Бэйтинге чабуул кооп, басып алышканын кабарлады. Император ушул райондорду кыргыздардан алгысы келип жатат». 843-жылы апрелде кыргыз ажосунун ордосуна кытай элчиси Чжао Фань жиберилген. Ал кайтып келип: «Кыргыздар Аиси жана Бэйтинге акимчиликтерине чабуул коюшууда, ошондуктан аскер жиберип, жардам берүү керек» дейт. Ушул маалыматтын негизинде жапондук окумуштуу Т.Ханэда төмөндөгүдей жыйынтык чыгарган: кыргыздардын кысымы менен уйгурлар Куча жана Беш-Балык райондорунан чыгышка, Төцир-Тоо тоо этектерине кетип калышкан.

Эне-сайлык кыргыздардын Чыгыш Түркстандагы согуштары жөнүнде «Худуд ал-аалам» аттуу эмгектин белгисиз автору: «Пенчул» (азыркы УЧ-Турпан — О.К.) каллук олкөсүндө жайгашкан, бирок мурда ал тогуз-огуздар тарабынан башкарылып турган, азыр аны кыргыздар ээлеп алышты» — деп жазат. Эгерде автордун ушул сөзүнө ишениsek, анда кыргыздар Пенчулду X к. аягында, б.а. 982-жылы — аталган эмгек жазылып жаткан мезгилде басып алышкан. Бирок, В.В.Бартольд бул окуяны IX к. аягына таандык кылат. «Худуд ал-ааламда» Жети-Сууда, Чыгыш Түркстанда жана алар азыр ээлеп турган аймактардагы кыргыздар жөнүндо да башка маалыматтар бар.

«Кашкар, — деп жазат анын автору, — Чинистан улусуна тиешелүү, бирок ал ягма, Тибет, хырхыз жана Чиндин чек арасында жайгашкан». Белгилей кетчү нерсе. «Худуд ал-ааламдагы» маалыматтарга караганда карлуктар, ягмалар, тухсилер, чигилдер жана тогуз-огуздар (уйгурлар) Орто Азияда, Түштүк Казахстанда жана Чыгыш Түркстанда жайгашкан. Бул болсо эне-сайлык кыргыздардын Уч-Турпандан Кашикарга чейин келишкенин, Х к. Нарын дарыясынын жээгинде жашаган ягмалар менен коңшулаш жашагандыгын айгинелейт.

Эне-Сай кыргыздарынын IX-X кк. саясий жақтан жогорулаган мезгилинде, алардын Төцир-Тоого да келип жайгашканын археологиялык табылгалар далилдейт. 1961-жылы Жунгар Ала-Тоосунун этегиндеги Текели шаарына жакын жердеги корүстөндөрден темирден жана колодон жасалган 76 буюм табылган. Алардын арасында VIII-X кк. корүстөндөрүнө мүнөздүү болгон жебелер, жасалгалар ж.б. буюмдар бар. Буларды изилдеген археологдор томондогүдөй жыйынтыкка келишти: ушуларга окошо буюмдар Чыгыш Казакстандагы кимактардын корүстөндөрүнөн кездешет. Ушуга эле окошо буюмдар Түндүк Казакстандан. Түштүк Сибирден жана Минуса ойдуундагы енисейлик кыргыздардын корүстөндөрүнөн табылган буюмдардын арасында да бар. Текели шаарына жакын жерден табылган жебелердин учтарынын тобу чоң илимий кызыкчылыкты пайдалууда. Анткени буга окошогон үч катмарлуу жана үч кырдуу тыктар Чыгыш Казакстандагы Бобровск жана Зевакиндеги кыргыз корүстөндөрүнөн да табылган. Л.Р.Кызласов Токмокко жакын жердеги Ак-Бешим шаар урандысын казганда IX к. бириңчи жарымына таандык кылынган ооздукту жана пасалыйди ташкан. Алардын ичинен тоо текенин түспөлүндөгү пасалый айырмаланып турат; алардын Минуса ойдуундагы капчал жана уйбат тибиндеги табылгаларга окошоттугы кызыкчылыкты туудурат.

Бул масслени изилдөөдо окумуштуулар V-XII кк. аралыгындағы мезгилдерге таандык кылган Таластаның байыркы түрк рун эстелистеринин чоң илимий мааниси бар. И.В.Кормушиндин Сужки, Эне-Сай жана Талас руи жазмалары жаңы даталарга таандык кылынгандыгына байланыштуу айткан пикирине караганда ал жазмалардын ээлери — кыргыздар Минуса ойдуундан Төцир-Тоого IX к. келген. Биздин оюбузча бул пикир чындыкка жакыннараак корүнөт. Таластан табылган торт таштын боорунда «отуз оглан» (отуз уул) деген жазуу кездешет. XV к. жазылган «Шажарат ал-атрак» («Түрктөрдүн санжырасы») аттуу

китепте кыргыздардын кырк монгол кыздарынан, ал эми отуз огул (отуз уул) алардын отуз уулдарынан келип чыккандыгы жөнүндө легенда бар. Сайф Ад-дин Ахсыкендинин (XV–XVI кк.) маалыматы боюнча Отуз уулдун Идине (Адигине), Мунгуш (Мунгуш). Кара-Багыш жана Тагай деген уулдары болгон, ал эми Тагайдын алты уулунан ядгар (жедигер), бугу, сары багыш, солто, бостон, саяк уруулары келип чыккан. Отуз уул уруу биримеси тарыхый-этнографиялык маалыматтар боюнча кыргыз зилиниң куралышы, кальптанышы менен байланышканын жана он канатты бириктирип турганын унуттоо керек. Мындан башка да дал Талас ороонунде жашаган кыргыздардын копчулугу оздорунун эң түпкү тегин сол канаттын отуз уул тобу менен байланыштырышы да коокусунан эместири. Жалпысынан бул фактalary IX–XI кк. эне-сайлык кыргыздардын Талас ороонунө келишкенин ырастайт. Талас эстеликтериnde айтылган Кара Чүр башында турган отуз огландар эне-сайлык кыргыздардын тайпасы же уруусу болушу мүмкүн. Чыгыш авторлору Ван Яньде, ал-Марвази, Жувейни, Махмуд ибн Вали жана Абд-ар-Раззак Самаркандинин маалыматтары боюнча кыргыздар X–XV кк. Чыгыш Тәцир-Тоодо, негизинен түндүктө Манас менен Кулжанын, түштүктө Куча менен Ак-Суунун ортосундагы аймактарда кочуп-конуп жашаганын уланта беришкен.

981-жана 983-жөк. кытай элчиси Ван Яньде уйгурлардын Турпан ээлигинде болгон. Ал «Гаочан мамлекетинин кол алдында коптогөн уруулар: түштүк-түндүк туцзюэ, чоң жана кичи чигилдер, ягмалар, кыргыздар, бармандар, геттер, урунгулар» бар экендигин кабарлайт. Ван Яньдеге Беш-Балык шаарында эс алып жаткан уйгур башкаруучусуна барууга туура келген. Ал озү коргөн же башкалардын айткандарынын негизинде жазған. Анын кабарына караганда Турпан улусунун батыш чек арасы Кучага чейин созулган. Бул тарыхый чындык десек болот, анткени андан аркы аймак Каражанилер мамлекетинин курамында болгон. Ван Яньде атаган уруулар Турпан улусунун курамында болгон. Кыргыздардын чигил жана ягма менен катар эскерилгенинин чоң илимий мааниси бар. Чигил менен ягма уруулары X к. экинчи жарымында Борбордук Тәцир-Тоодо Каражанилер кагандыгын түзүүдө негизги ролду ойношкон. Ягмалар «тогуз-огуздардын (уйгурлардын) алдыңкы уруусу» катары Турпан ойдуундан келгендиги белгилүү, ал эми чигилдер болсо Мин династиясынын убагында (1368–1644) Чыгыш Тәцир-Тоодо жашап турганы эскерилет. Ошондуктан ягма менен чигилдер Ван Яньденин тизмессинде болуп калышы тарыхый

факт. Алар тигил же бул себептердин натыйжасында өзүлөрүнө текстеши уруулардан болунуп калып, X к. уйгурлардын Турпан ээлигине кирип калышкан. Ал эми кыргыздардын Борбордук Тенир-Тоодо жана Жети-Сууда чигил жана ягмалар менен копшуна тургандыгы жогоруда айттылды. Эне-сайлык кыргыздар 840-ж. Беш-Балыкты ээлешип, X к. экинчи жарымынын баш чендеринде уйгурлардын кысымы астында бул шаарды таштап, Манас дарыясынын ороонунө жана андан аркы батыш аймактарга жайгашып калышкан. Бул биздин божомолду Жувейни (XIII к.) жана Абд ар-Раззак Самаркандинин (XVк.) Беш-Балыктын айланасында жашаган кыргыздар жөнүндөгү маалыматтарды далилдейт (аны төмөндө караңыз).

Араб автору ал-Марвази (XI-XII кк.) мындай деп жазат: «Хырхыздар түрктердүн курамына кирет, (алар) көп сандаган эл: чыгыш (тұндық-чыгыш) менен тұндыктүн ортосунда жашашат. Кимактар алардын тұндығунде (жашашат). Ягма менен харлухтар — батыш тарабында, ал эми Куча менен Арыс (аларға караганда) батыш (тұштүк-батыш) менен тұштүктүн ортосунда жайгашкан». Кыргыздар VIII-IX кк. «Ортоңсу Эртиштеги Жунгар каписасына чейинки аймактарға бекем ороношуп алган» кимактардын тұштүк копшунасы болушу толук мүмкүн. Арыс шаары Карап-Шаар менен оқшоштурулат. Ал-Марвазинин маалыматы боюнча карлуктар мурда Алтайда жашашкан, тогуз-огуздардан женилгенден кийин тұштүккө, Жети-Суу. Чүй-Талас ороендорундогу түрғаштөрдүн өлкөсүнө көчүп келишкен. Демек, кыргыздар ягма менен карлуктардын чыгышында, Карап-Шаар менен Кучанын тұндық-чыгышында, чамалап айтканда Иле дарыясынын жогорку ағымы менен Манас дарыясынын ортосунда көчүп жүрүшкон. «Хиргиздерде, — деп жазат ал-Марвази — өлғондерүн өрттөө адаты бар; муну менен алар от өлүктөрдү ыпластыстан арылтып, тазартат деп ойлошот. Бул алардын мурдагы адаты болгон, бирок мусулмандардын кошунасы болгондон баштаи, өлғондерүн өрттөбөй көргө коюуга өтүштү». Шишига байланыштуу айта кетүүчү нерсе IX-X кк. енисей кыргыздары өлғондерүн өрттөп, анын құлұн бир жылдан кийин көмө турган жерге алып келип, таш мүрзөлөргө коюп, үстүнө боз үй түспөлдогу коргон салышкан. Бул жонүндө кытай автору мындай деп жазат: «Көмүү убактысында беттерин тытышпайт, өлүктүү үч катар ороп коюшуп ыйлашат, андан кийин аны өрттөп, құлұн чогултуп бир жылдан кийин комүштөт. Аナン белгилүү бир мезгилдерде ыйлашат». Эне-Сай кыргыздары эч убакта мусулмандар менен түздөн-түз карым-катнашта болгон эмес.

ал эми XI-XII кк. алардын түштүгүндо ислам динине жат найман уруулары жашашкан. Ал-Марвази эмгегин жазган мезгилде мусулман дини Иле дарыясынан ары тараган эмес. Өз эмгегин ал-Марвазиден 46 жыл мурда жазган Махмуд Кашигари ислам дининин таралыш чеги түштүк чыгышта Черченге чейин, ал эми түндүк-чыгышта Иле дарыясына чейин жеткесинин кабарлайт. Каражанилер кагандыгында ислам мамлекеттик дин болгон. Алардын жерлеринин чыгыш чек арасы Черченден бери тарта Кучанын батышыраак жасынан Сасык-Көл, Ала-Көл жана Балкаш багыты боюнча откон. В.В.Бартольдун писири боюнча Емил дарыясынын орөөнүндөгү Чугучак жери «XII кылымда да XI кылымдагыдай эле ислам таасиринен сырткары қалтан». Демек, мусулмандардын кошунасы Чыгыш Төцир-Тоонун аймагында жашаган кыргыздар гана болушу мүмкүн. Алар исламдын таасири астында акырындык менен мурдагы өлүктөрүн өрттөө үрп-адаттарынан баш тартып, көргө коюуга өтүшкөн.

Жувейинин маалыматы боюнча турхан Елүй Даши баш болгон кидандардын (кара кытай) бир бөлүгү чжурчжендерден батышты көздөй качып (1120-ж.) кыргыздардын ээликтөрүнин чек арасына келип, аларга кол салган, бирок алардын катуу каршылыгына душар болуп, Емил дарыясынын орөөнүн көздөй кетишкен. Андан ары автор кидандардын турханы Кашикар менен Хотанды ээлегенден кийин «kyргыздардын ээлигине аскер жиберип, «Мурда кидандардын тынчын кетиргендиги үчүн оч алуу максатында Беш-Балыкты басып алат». Елүй Даши кыргыздардын мурда кидандарга корсөткөн каршылыктары үчүн оч алуу максатында аларга каршы кошуун жибериши мүмкүн.

Калмак жол башчысы Уз Тимур тайши 1450-ж. Орто Азияга жортуул жасайды. Ал жолдо, Чүй орөөнүнө жүкстүү арабаларын, үй-бүлөсүн таштап, Сыгнак шаарынын жанында Абул Хайр ханды жесептүү, аны кемсингендей тынчтык келишим түзөт да, талап-тоноп алган дүнүйөлору менен өз журтуна кайтып келет. Ушул окуяларга удаа эле Ак ордонун ханы Барактын уулдары Жаныбек менен Гирей уруулаштары жана тарапкерлери менен Абул Хайрдан качып Моголстанга келишет, анын ханы Эсен Бука аларга Чүй, Талас орөөндорүн бөлүп берет. Махмуд ибн Валинин (XVII к.) кабары боюнча «алар Моголстанга жайгашкандан кийин алгачкы убактарда калмак жана кыргыз урууларына кол салып турушкан». Жаныбек менен Гирейдин кол алдындагы, жакында эле келген качкын калк Саян-Алтайдын түндүгүнө кол сала алмак эмес. Алар сыйагы Жунгариянын

батыш райондорун талап-тоношкон болуу керек. Махмуд ибн Вали эскерген кыргыздар мурункудай эле Төцир-Тоонун түндүк-чыгыш аймактарында кочуп жүрүшкон. Кез-кези менен алар эзлеген райондор калмактардын бийлиги алдында болгон. Мына ошондуктан Махмуд ибн Вали кыргыз менен калмактарды кошуна жана шериктеш катары караса керек. Ошол эле автор Абул Хайдын Моголстанга жасаган жортуулу жөнүндө. тагыраак айтканда кыргыздар менен калмактардын журтуна жонөп баратып, жолдо азыркы Алматы району ченде каза болот. Махмуд ибн Валинин маалыматы боюнча бул хандын армиясы Талас. Чүй ороондору аркылуу өтүп, андан кийин Түндүк-чыгышты — Жети-Суу тарабын карай бет алган. Бул фактылар кыргыздардын XV к. экинчи жарымында Чыгыш Төцир-Тоонун түндүк жақтарында, тагыраак айтканда орто кылымдардагы Беш-Балык менен Алмалыктын ортосунда жана алардын түндүгүндо жашашкандыгын далилдейт. Ушул региондо кыргыз элинин баатыры Манастын ысмы менен дарыянын жана шаардын атальшын кокусунан эместирип. Ал географиялык атальштар алыссы бир откөн мезгилдерде бул райондо кыргыздардын жашагандыгынын далилдери боло алат.

Абд ар-Раззак Самарканди (XV к.) да кыргыздардын ушул региондо турганын эскерет. Анын маалыматы боюнча Тимурдун небереси Искендер XIV–XV кк. аралыгында Моголстанга жортуул жасап, озүнүн чоң атасына бир нече ондогон перилердей. «Алмалыктын, Хотондун жана кыргыздардын, Пишбалыктын сулууларын тартууга жөнөткөн». Бул жерде айта кете турган нерсе Искендердин жортуулу Төцир-Тоо жана Чыгыш Түркстаннын аймагынан сырткары чыккан эмес. Ошондуктан Искендердин колу Беш-Балык шаарын талап-тоноп, анын айласынан кыргыздардын перидей сулуу кыздарын колго түшүргөн десек болот.

Жогорудагы келтирилген жана башка тарыхый фактылар корунуктүү советтик этнограф-кыргызтаануучу С.М.Абрамзондин түндүк-кыргыз курамындагы уруулардын баш кошуп, калыптануу процесси түндүк чыгыш Төцир-Тоо менен байланыштуу деген пикирин далилдейт. Автор СССРдин чыгыш чек арасынан Күнгес дарыясы. Чоң жана Кичи Жылдыз дарыяларына чейинки аралыкта жашаган кыргыз калкынын тобун IX–X кк. азыркы Синьцзяндын аймагында кыргыздардын пайда болгондугу жөнүндөгү тарыхый булактардагы маалыматтар менен байланыштырса болот деп жазат. Эне-Сай кыргыздарынын бир болүгү IX–X кк. кочуп келип Төцир-Тоонун чыгыш-түндүгүнө

жана Жети-Сууга орношуп, кыргыз элинин курамынын негизги уюткусун түзгөн.

Шупул жана башка чыгыш авторлорунун маалыматтарынын негизинде тецир-тоолук кыргыздардын этногенези Алтайга караганда Эне-Сайга көбүрөөк байланышат десек болот.

### § 3. Кыргыз элинин түзүлүшү

Кыргыз эли эки этностук, борбордук азиялык-түштүк сибирдик жана жергиликтүү орто азиялык топтон куралган.

Кыргыз элинин этностук курамынын өзү, анын басымдуу компонентинин теги борбордук азиялык жана түштүк сибирдик экендигин далилдеп турат. Тарыхый булактардагы маалыматтар боюнча Борбордук Тецир-Тоо жана Жети-Сууда байыркы доордан тартып X к. чейин (б.а. Эне-Сай кыргыздарынын бир болугунун кочуп келишине чейин) төмөнкү этностук аталаштар же алардын тайпалары кездешет — сак, усун, юечжи, хүнн, дулу, нушиби, түргөш, тухси, аз, карлук, соду, чигил, ягма, аргу, огуз, түркмон, кыпчак жана каңлы, кара кытай жана наймандар. Алардын бир болугу кыргыз элинин куралышына катышыши ыктымал, ал эми экинчи бир болугу өзүнүн этникалык аталашы менен анын курамына кирген (томондө караңыз).

Кыргыз элинин куралуу процесси болжол менен XI к. башталган. Бул мезгилде — Эне-Сай кыргыздарынын бир болугу Тецир-Тоонун чыгыш-түндүгүнө жайгашып, Каражанилер кагандыгынын түзден-түз кошунасы катарында бул мамлекеттин калкы чигил, карлук, тухси, ягма ж.б. менен ар түрлүү байланышта болгон.

Кыргыз элинин куралышында кара кытайлардын (XII к.) жана наймандардын (XIII к.) Орто Азия жана Казахстанга жылышы белгилүү бир ролду ойногон.

XIII-XIV кк. Кыргызстан жана Жети-Суудагы этникалык өзгөрүштөрдү сүрүштүрүү отө кыйын. Бирок, монгол басып алуулары менен кошо Борбордук Азиядан кочуп келген уруулар, Чыңгызилдердин улустарынын жана Хайду мамлекетинин түзүлүшү кыргыз элинин куралышына соң таасир берген.

Бул процессте Моголстан мамлекети (XIV к. ортосу — XVII к.) олуттуу ролду ойногон. Анын курамына батыштан Сыр-Даряя жана Фергананын чыгыш болугунон чыгышта Турпан ойдуңуна чейинки, түндүктөн Балкаш-Кара Эртиштен түштүктө Күзнь-Лунга чейинки аймактар кирген. Моголстан жергиликтүү түрк

тилинде сүйлөгөн жана түрктөшүп кеткен монгол уруу-уруктарының саясий мамлекеттик бирикмеси болгон. XV-XVII кк. перс авторлорунун эмгектеринде төмөнкү могол жана түрк уруу-тайпаларынын аттары көздешет: арлат, аркануд (арканут), баарын (байрын), барлас, балыкчы, бекчик, булгачи, даруга, долан, дохтуй, дуглат (доглат), итарчи (итарчи-барак, ак-барак), йарки (барки), кадак, канглы, карлук, каучин, киканут, кыргыз, керайт, курлаут, кончи-сагырчи, күшчи, манглаут, макрит (бекрит), минлагу (маналагу), могол, мучалкачи, ордабеги, салучи, татар, узбек, узбек-казак, чурас (чорас), хибат-ширасут жана шункарчи (шулкарчи). Бул моголстандык уруу-уруктардын же алардын тайпаларынын төрттөн биринен ашыгыраагы (төмөндөн караңыз) кыргыз элинин курамына кирген. Демек, кыргыз элинин куралып, калыптануусунда Моголстан мамлекетинин калкы чаң ролду ойногон.

Бул процессти ылдамдаткан фактылардын бири XV жана XVI кк. аралыгында кыргыз мамлекетинин түзүлүшү болгон. Кыргыз элин калыптанган эл катарында аныктоо үчүн анын негизги белгилери: этностук жалпылыкты аңдап-сезүү, ошол мезгилде түзүлүп калган жалпы элдик тил жана жалпы этностук аймак бар болучу.

Кыргыз элинин этностук аң-сезими Мухаммед Хайдардын «Тарых-и Рашиди» деген эмгегинде 1510-ж. окуяларга байланыштуу эң соңу корсөтүлөт. Бул кезде кыргыз өзүнүн «кыргыз» этностук жалпылыгына таандык экенин түшүнүп, өзүн кыргыз эмestен. б.а. Моголстандын «башка элдеринен» ажыратта билген. «Тарых-и Рашидинин» автору кыргыз элинин этностук жалпылыгынын түзүлүшүн аяктап бүткөн процесс же көрүнүш деп эсептеген. Автордун бул аныктамасы өтө маанилүү. Анткени ал өзү Моголстандын башкаруучуларынын түкүмунан болгон.

Акыр аягында жыйынтыктап келип, Кыргызстандын аймагында байыркы доордон тартып XVII к. чейин жашап келген калктардын этникалык атальштарын (кашаанын ичинде кыргыз элинин курамына кирген уруулардын атальштары) беребиз: саистар, усундар (үйшүн), юсчиди, гүнндар, эфталиттер, дулу, нушиби, түргөш-тухсилер, аздар (азык), карлуктар (бостон, жабагу, килем, мачак), согдуулуктар (саадак), чигилдер, аргулар (оргу), түркмөндор, кыпчактар (кыпчак), канглдар (каңлы), кара кытайлар (卡拉 喀爾泰), наймандар (найман), монголдор (моңолдор). Жогоруда саналып откөн Моголстандын аймагында жашаган отуз тогуз түрк-монгол урук-урууларынан башка да (баа-

рын, булгачи, долан, дуулат, керейлер, күшчү-күтчү, меркит жана чоро), кыргыз элиниң уруу-урук курамында төрдөштөр (тардуш), тоөлөстөр (телес) жана чериктер (черилик) да кездешет. Алар биздин замандын 1-миң жылдыгында Кыргызстандан тышкары аймактарда жашашкан.

Азыркы кыргыз элиниң куралуу процесси биздин замандын 2-миң жылдыгынын башынан башталып, эки компоненттин — Орто Азиялык байыркы жергиликтүү калк менен Түштүк-Сибирь жана Борбордук Азиядан келген уруулардын өз ара биригишүүсүнүн натыйжасында XV к. аяктаган. IX-X кк. (мүмкүн андан кийин кара-кытайлар жана монголдор доорууда да) Төцир-Тоого кочуп келген эне-сайлык кыргыздар кыргыз элиниң түптолушунүн негизги уоткусун түзгөн. Бул жөнүндө корүнүктүү тарыхчы-археолог А.Н.Бернштам мындай деп жазган: «Азыркы төцир-тоолук кыргыз калкынын жааралышынын негизги уоткусун Эне-Сай кыргыздары түзгөндүгү шеккисиз. Төцир-Тоо кыргыздарынын саны жалаң эле Эне-Сай кыргыздарынын кочуп келишинен эмес, жалаң эле калктын табигый осуншунүн эсебинен эмес, бир далай деңгээлде Төцир-Тоо калкынын эсебинен да кобейгон».

Кыргыз эли болжол менен Манаас жана Талас сууларынын ортосундагы аймакта жана ага тулаш жаткан түштүк райондордо калыптанған. XVI к. кийин алар азыр жашап турган бардык жерлерге тараган. Муну менен бирге алардын негизги курамы жаңы компоненттер — казактар, өзбектер, калмактар ж.б. менен толукталған.

Эми кыргыз элиниң түпкү тегин кимак-кыпчактар менен байланыштырган пикирге токтолобуз.

#### § 4. IX-XIII кылымдардагы Алтайдагы кимак жана кыпчак уруулары

IX к. орто чендеринде Борбордук Азия менен Түштүк Сибирде түзүлгөн этникалык кырдаал бул аймактарда өздөрүнүн мамлекеттерин түзгөн бир нече ири, жаңы, түркүй тилдүү уруулардын пайда болушу менен аныкталат. Алардын ичинен бир кыйла ирилери Жети-Суу жана Тарбагатайдагы чигил менен ягманы да ичине камтыган карлуктардын союзу, Жогорку жана Ортоңку Эртиш боюндагы жана Түндүк-Чыгыш Казакстандагы кимак-кыпчактардын союзу. Минуса ойдуундагы кыргыздар башчылык кылган Ортоңку жана Жогорку Эне-

Сайдагы түрк урууларынын бирикмелери болгон. Бул бирикмелердин бири — Эне-Сай кыргыздары жана алар менен союздаш болгон Тува жана Ангара боюндагы уруулар 840-ж. Уйгур кагандыгын талкалагандан кийин Тұндық-Батыш Монголияны эзлешкен, ал эми уйгурлар (тогуз-огуздар) Чыгыш Түркстан жана Түштүк Жунгарияга көчуп кеткенден кийин, Чыгыш Тәцир-Тоонун этектеридеги жерлер жана шаарлар үчүн күрөштө алар менен теңтайлышып турган. Эне-Сай кыргыздарынын батыш кошунасы — IX к.экинчи жарымында, эзелки бир убактарда Батыш Түрк кагандыгынын курамына кирген тогуз-огуздар (әймурлар, байандурлар, татарлар) жана кыпчак урууларынан түзүлгөн кимактар менен кыпчактардын мамлекети болгон.

Эне-Сай кыргыздары менен кимак-кыпчак урууларынын ээлистеринин чек аралары Тұндық-Батыш Алтайдын тоо этектеридеги талаалар жана Обдун жогорку ағымынын сол жәэги болушу ықтымал. X к. аяғында кыргыз менен кимак мамлекеттеринин ортосундагы мамилелер тынч болгон эмес. «Каган» деген титулду кабыл алынкан бул эки мамлекеттин башқаруучулары Жунгария жана Чыгыш Тәцир-Тоонун тұндық жағында бекем жайгашып алууга умтулуу менен, «уйгур мурастарын» колго алуу үчүн күрөштө атаандашып турушкан. Кимактар да, кыргыздар да Жунгариянын жана Тарим бассейнинин бир нече шаарлары менен аларга туташ жаткан кецири аймактарды басып алышип, өз контролдүгүн орнотушкан. Бирок, бул жеңип алуулар узакка созулган эмес, анткени кыргыздар бат эле Чыгыш Тәцир-Тоонун тұндығын таштап кетишкен, ал эми кимактар болсо ал жакта бекем орношо албай, тогуз-огуздардын, б.а. борбору Турпан болгон Уйгур кагандыгынын чет-жакаларындан шаарларына кол салып турруу менен чектелишкен. Кимак каганынын IX к. жана X к. башталышындағы салсаты да өзүнүн бардык концууларына жогоркудай эле кол салуулар менен коштолуп турган. Кимактардын байыркы тарыхый каада-салтын жазып алган XII к. автору ал-Идриси кимактардын каганынын саясый бейнеси жөнүндө мындай деп кабарлайт: «Кимактардын падышасы — ири жана кадыр-барттуу падышалардын бири, ...түрк падышалары хакандын бийлигинен чоочулашат, анын өч алуусунан коркушат, анын күчүнөн, кол салуусунан сактанышат, анткени алар анын ушундай аракестин мурда баштарынан откөрүшкон».

Ал-Идриси кимак менен кыргыздардын қастығы жөнүндө да томонкү маалыматтарды кабарлайт. «Кыргыз өлкөсүнүн бар-

дык шаарлары үч күндүк жол менен өлчөнө турган аймакта жайгашкан. Алар эмгекчил, эр жүрөк жана кайраттуу эл, дубалдар менен курчалган торт чоң шаары бар. Шаардыктар өзүлорунүн коңшулары менен дайыма согуш абалында болуп, айрыкча кимактардын айлакер падышасынан, согушчан өкүмдеринан сак болууга аракеттенишкен».

Бирок, Х к. башталышында кимак-кыргыздардын чек-ара сынданагы абал олуттуу өзгорүлөт. Түндүк Кытайда кидандар мамлекети түзүлгөндөн кийин, чыгыш тараптан Түндүк-Чыгыш Казакстанда пайда болгон түрк урууларынын кысымы кимактардын уруу союзун начарлатып, анын ыдырашына жана кыпчак урууларынын батыш тарапты карай — Арас боюна, Түндүк Кавказга жана Киев мамлекетинин чек араларына кочуп кетүүсүнө алып келген. Эне-Сай кыргыздары кимактардын начарлашынан пайдаланып, Алтайга, Эртиш жана Об бойлоруна өз бийлигин таратышкан. Алар муун менен кимак мамлекетине дагы бир жолу сокку урушкан, натыйжада андан бир аз кийин (Х к. аягында) ал жашоосун токтотот. Түштүк Сибирдеги жана Алтайдагы мурунку жерлеринде калып калган кимак-кыпчак уруулары эми жаңы уруулук союз түзүштөт. Бирок, алардын бул этникалык интеграциясынын жаңы этабы Эне-Сай кыргыздарынын саясий чойросунүн таасири астында ишке ашкан. Эне-Сай кыргыздарынын чоң тобунун Түндүк Алтайда (Об боюна чейин) жана Эртиш бойлорунда (кимак-кыпчак уруулары жайгашкан аймак) пайда болушуп Түндүк-Чыгыш Казакстандагы жана Об боюндагы ири корустондорун казуу далилдейт. Корустондордун копчулугу кыпчактардын корустондору болуп чыкты. Алардын азыраак болүгүндо байыркы енисей үрп-адат (орттот комүү) боюнча көмүлгөн кыргыз аскерлеринин сооктору табылган. Х к. перс жазмасында кыргыздар жөнүндө «алар отко сыйынышып, олгөндөрүн өрттөшөт» деп айтылат. Эне-Сай кыргыздарынын бул үрп-адаты XVIII к. чейин сакталып келген, ал эми кимак менен кыпчактар эч убакта олгондорунүн соогүн өрттөшкөн эмес.

Мазмуну боюнча IX кылымдын аягы ченде жана Х кылымда кимак менен эне-сайлык кыргыздардын материалдык маданияты, атап айтканда Алтайда жана Эртиш боюнда эң элсө ошшо болгон. Анда кимактардын материалдык маданияты менен жана үрп-адаттарынын элементтери басымдуулук кылат. Обдун батыш тарабындагы кыргыздардын этникалык тайпасын кимактардын ассимиляцияласы даал X-XI кк. башталган. «Худуд ал-ааламда» (Х к.) кимактар менен кыргыздардын маданияты-

нын өз ара таасири бирдей экендиги айтылат. Маселен, ал китеңіпте қыргыз урууларынын бири «күйимдери боюнча кимактарға оқшош» экенин, ал эми кимактарға тиешелүү аймақтын тургундары «қыргыздардын үрп-адатын» колдонушары эске-рилест. Марвазинин «Табай ал-хайаван» (XII к. башы) китебіндегі болсо башка абал сүрөттөлөт. «Табай ал-хайавандын» түрк уруулары жөнүндөгү болумүндө мындаидай маалымат бар: «қыргыздар да түрістордүн катарына кирет: жайкы чыгыш менен түндүстүн аралығында жашаган контегон эл; кимактар қыргыздардын түндүгүндө, ягма менен карлуктар болсо батыш чек араларында жашашат. Куча жана Арк болсо қыргыздардын түштүк-батыш чек араларында жайгашкан. Қыргыздар адатынча от (бардык қуноөлөрүн) тазалайт дешип, өлгөндөрдүн соөгүн өрттөшкөн, бирок бул алардын эски үрп-адаты болгон. Қыргыздар мусулмандардын коншусу болуп калғандан кийин өлгөндөрүн корго комүүгө өтүшту».

Азиянын адат-салт маданиятында көмүү ырым-жырымынын өзгөрүшү тез-тез болуп туруучу корунуш эмес. Ал, әлдин же жаңы динди кабыл алғандыгы менен, же әлдин этникалык тышкы бейнесинин өзгөрүшү менен байланыштырылат. Археологиялык маалыматтардын далилдөөсү боюнча енисей қыргыздарынын байыртан бери сакталып келген диний ишениминде жана традициялык этникалык маданиятында көмүү ырым-жырымы эң күр дегенде мин жылдын ичинде, VIII к. алар өз мамлекетин түзгөндөн бери тарта эч кандай өзгөргөн эмес. Ошондуктан Марвазинин маалыматы енисей қыргыздарына эч тиешеси жок.

Жогорудагы келтирилген үзүндүдө көмүү ырым-жырымы өзгөргөн қыргыздардын жашаган жерлері жонүндө эки жолу айтылган: бириңчиден, алар мусулман аймақтарынын жана ягма менен карлуктардын коншусу болушкандыгы; экинчиден, алардын кимактардын түштүгүрөөк жағында жашашкандыгы белгиленет. Ягма менен карлуктардын жана ошол эле мезгилде мусулмандашкан Жети-Суунун жана Каашкариянын коншусу — Алтайда, Кара-Эртиште, Түндүк-Чыгыш Казакстанда жашаган қыргыз тайпалары гана болушу мүмкүн. Қыргыздардын «гэлолу» менен, б.а. жетисуулук карлуктар менен түздөн-түз коншу экендигин «Тан шу» да кабарлайт. Албетте, алардын түндүгүрөөк жағында, Эртиш боюнда кимактар жашаган. Марвази көмүү ырым-жырымынын өзгөрүлүшүн мусулманчылыстын таасири менен гана түшүндүрүүгө аракеттенген. Чындыгында, XI к. кийин Эне-Сай ороонүпүн батыш тарабында орттоң комүлгөн

кыргыз деболору жоголот, бирок, алар мусулмандык ырымжырым менен көргө коюу салтынын таасиринен эмес, кимак-кыпчактардын капиталын оюп же жөн эле, коп убактарда олукту аты менен кошо комүү ырымжырымы менен сүрүлүп чыгарылган. Ырымжырымдын ошол процессинин алмашынын Новосибирскилик Об боюндагы археологиялык табылгалар далилдейт, ал жактан кочуп келген кыргыз уруулары XI к. жергиликтүү түрк калкы тарабынан толук ассимиляцияланган. Демек, Марвази өрттөп көмүү ырымжырымынын жоголушун белгилеп, ага туура эмес түшүндүрмө берген.

Мына бул эки жагдайды түшүндүрүү талаап кылынат: бириңиңден, эмне үчүн Об менен Иленин аралыгындағы аймакта кыргыздардын эмес, кимак-кыпчактардын көргө коюу ырымжырымы басымдуулук кылган жана экиңиңден, эмне үчүн Марвази бул аймактын калкын «кыргыздар» деп атаган.

Бириңчи жагдай жетишерлик деңгээлде логикалык жол менен түшүндүрүлöt. б.а. кимак-кыпчактардын санына караңда кыргыздар бир топ аз болгон. Алар саясий жана маданий жактан негизги этникалык территориядан жана мурунку Ени-сейдеги саясий борбордон бөлүнүп калгандыгынын натыйжалысында кимак-кыпчактардын этникалык түзүлүшүнүн ичине толук ассимиляцияланып кетишикен.

Негизги этностук массивден болүнүп, алардын батыш жагында жашаган кыргыздардын тайпасы жонундо «Худуд ал-ааламда» (Х к.) анын автору уйгар чойрөсүнөн алынган маалыматтарга таянып «Тогуз-огуздардын жери жана анын шаарлары жонундо» деген бабында Уйгар (Турпан) мамлекетинин орун алган жери тууралуу мындай деп белгилейт: «... анын (тогуз-огуздар дубаны) батышында хырхыздардын кәэ бир болүгү, түндүгүндо да — хырхыздар, (алар) анын бүт чек арасын бойлой жайгашышкан». Турпандын жана Уйгар идикутуунун ордосу Беш-Балыктын түндүгүроок жагында Х к. Эне-Сай кыргыздарына караштуу болгон Түндүк-Батыш Монголия жана Тыва жатат. Ал эми батыш жагында жашаган, тагыраак айтканда түндүк-батышындағы «хырхыздардын кәэ бир болүгү» алардын алтай-эртиш тайпасы болушу мүмкүн. Кыргыздардын кәэ бир тайпаларынын жогоркудай болуп локализацияланышын «Худуд ал-ааламдын» биз үзүнду келтирген бабынын дагы бир жери апачык эле далилдейт: «Тогуз-огуздардын түндүгүндо чол (Дзосотын-Элисун чолу-Ред.) жайгашкан, (ал) тогуз-огуздар менен хырхыздардын ортосунан кимактардын жерине чейин созулат». Бул жерде кыргыздарды Төцир-Тоо жана Жүнгарияда

жашаган чигилдердин түндүгүнө жайгаштыргандай сыйктуу эле, алтай-эртиш кыргыздары жонундө сөз жүрүп жатат. Ал эми сөз болуп жаткан «кыргыз урууларынын бири» болсо, чыгыш жакта Эртиш боюнdagы же алаколдук кимактар менен чектешкен кыргыз тайпасы болушу мүмкүн. Мына ушул фактылардын бардыгы X к. эле Түндүк жана Тоолуук Алтайды, Об-Эртиш аралыгындагы алтай талааларын мекендеген кыргыздардын кандайдыр бир болок тайпалары жашагандыгын далилдейт.

Алтай жана Эртиш боюнdagы эне-сайлык кыргыздардын тайпаларынын жайгашканын жана анын обочолонушун археологиялык изилдөөлөр өтө даана ырастайт. Буга Алтай Республикасынын Кош-Агач районунда кыргыздардын орттөп көмүлгөн корустондорун казуу, XIX к. аягында В.В.Радлов Буктурма суусунун (Батыш Алтай) боюнда казган байыркы кыргыздардын корустондору. Жогорку Эртиш боюнда кимактардын корустондору менен катарлаш соогү орттөп көмүлгөн ири кыргыз корустондорунун ачылышы далил болуп отурат.

Рашид ад-Дин бириинчи жолу, өз ара жалпы бирдей тарыхый үрп-адатты тутушкан жана союздаш мамилелерде болгон, өз алдынча туруп, бири-бирине көз каранды эмес башкаруучулар бийлеген бир нече кыргыз ээликтери жонундө ачык жана так кабарлайт.

Монгол доорун абдан жакшы билген бул тарыхчы монголдор басып кирәрдин алдынdagы, б.а. XII к. аягы жана XIII к. башталышындагы Түштүк Сибирдин саясий абалын сүрттөп келип, акимдери «инал» титулун алыш жүргөн Кыргыз жана Кэм-Кэмжиут деген эки кыргыз улусун аттайт. Л.Р.Кызласовдун пикири боюнча бул эки улус мурдагы алда канча кецири кыргыз улустарынын федерациясынын калдыгы болгон. «Сокровенное сказаниедеги» маалыматка караганда меркиттердин кыргыздарды жецип, алардын олкосун басып алыш, «бардык бени уругун» ээлеген мезгилде кыргыздардын беш улусу болушу мүмкүн. Л.Р.Кызласов белгилегендей Түндүк-Батыш Монголияда жашаган кыргыздардын эң түштүк улусун XII к. ортосунда наймандар талкалаган, ошондон кийин кыргыз менен монгол урууларынын чек арасы Таниу-Ола тоо кыркасы болуп калган. «Сокровенное сказаниеде» Чынгыс ханга барган үч кыргыз элчилери жана Жучу ханга багынууну каалаган үч кыргыз торосу жонундо кабар бар.

Рашид ад-Дин атаган эки ээликтин, Кэм-Кэмжиут менен Кыргыз улусунун локалдашуусуна кайрыла турган болсок,

алардын биринчиси, аты уйкаш Эне-Сай дарыясынын (Кэм-Улуг-Кем) аты болуп Эне-Сай кыргыздарынын эзелки журту экендигинде талаш жок. XIII к. эле ал жакта кыргыз каганынын ордосу болгон. Бирок, XII к. анын башкаруучусу, «инал» деген титулду гана алып жүргөн. Калыбы X к. жана XII к-дин ара-лыгында Кыргыз мамлекетинин мурунку биримдүүлүгүн билдирген, анын башкаруучуларынын «каган» титулу жоюлуп калса керек. Монголдордун Эне-Сай кыргыздарынын өлкөсүнө жасаган жортуулдарында Минуса ойдуун гана эмес, Туваны да бириктирген кыргыз терриориясын алар Кэм-Кэмжиут деп аташкан. Ал эми башка бир Кыргыз улусунун локализацияланышы оңой-олтоң болгон эмес. Рашид ад-дин наймандардын жайгашкан жерлерин баяндап, алардын басымдуу болугу Кыргыз улусу менен Эртиш дарыясынын ортосундагы тоолордо жашагандыгын белгилеп кеткен. Наймандар Монгол Алтайында жашагандыктан, Кыргыз улусу Тоолуу Алтайда жана Жогорку Об боюнда орун алган, б.а. кимак-кыпчак уруулары жайгашкан аймакка түптуура келет. Кыргыз улусунун ошол эле аймакта жайгашкандыгын XIII к. 50-жылдарында Түндүк-Батыш Монголия жана Саян-Алтай тайпак тоолорун ээлик кылган Арык Буказын жайкы жана кышкы ордодоруну орун алган жери да далилдейт. Рашид ад-Диндин жазганы боюнча «анын жайкы конушу Алтайда, ал эми кышкысы Теке менен Кыргызда болгон. Алардын ортосундагы (аралык) үч күндүк жол». Бул жerde Монгол Алтайынин түндүк бөлүгү жонундө сөз жүрүп жаткан-дыктан. Арык Буказын кышкы ордосу андан 90–100 км. («үч күндүк жол») аралыкта болушу керек. Кандай болсо да, ал ордо Эне-Сай өрөөнүндө болушу мүмкүн эмес, демек Кыргыз улусу Кэм-Кэмжиуттун батышыраак жагында жайгашкан.

Ошентип, XIII к. башталышында Тоолуу Алтай жана Об, Эртиш дарыяларынын ортосундагы Эртиш талааларында 200 жылдан ашыгыраак убакыт жалпы «кыргыз» атальшы менен кимак-кыпчак урууларынын тайпалары жашаган. Бул уруулук тайпалар енисей кыргыздарынан анын ысмын гана эмес, материалдык маданиятынын кээ бир элементтерин, ошону менен бирге кимак чөйрөсүнө анча көп тараbagан, акырындык менен жоголуп бара жаткан рун жаззу традицияларын да мурас катары кабыл алышкан. Алтайда анча көп эмес сакталып калган руникалык эпитафиялык жазулардын биринин текстинде «кыргыз» этноними да эскертилген.

Кыргыздардын Алтай этносаясий тобунун башчысы байыркы түрк титулу «иналды» алып жүргөн жана XIII к. башта-

лысында башка кыргыз улустары менен союздаш мамилелерде болгон. Алардын бири Кэм-Кэмжиутту (Жогорку жана Ортоңкү Эне-Сай) байыркы кыргыз этностук жалпылыгынын укусмукандары жана мураскорлору, азыркы хакас элинин түпкү теги — Эне-Сай кыргыздары мекендеген.

### **Кайталоо жана өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор**

1. Изилдоочулордун эне-сайлык жана тенир-тоолук кыргыздардын этногенетикалык байланыштары жөнүндөгү пикирлери.
2. Эне-Сай кыргыздарынын Тенир-Тоого көчүп келиши жөнүндө көз караштар.
3. Тенир-Тоо кыргыздарынын Минуса ойдуунун калкы менен этнографиялык байланыштары жөнүндөгү гипотеза.
4. Кыргыз элинин кимак-кыпчактардын тегинен жарагандыгы жөнүндө гипотеза.
5. Кыргыз элинин эки этностук массивдин негизинде куралып калыптанышы.
6. Кыргыз элинин этностук курамы.

### **Адабияттар:**

1. Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. — Л., 1971.
2. Вопросы этнической истории киргизского народа. — Фрунзе, 1964.
3. История Киргизской ССР. Т. I. Фрунзе, 1984.
4. Материалы по истории киргизов и Киргизии. Вып.I — М., 1973.
5. Петров К. И. Очерк происхождения киргизского народа. — Фрунзе, 1964.
6. Петров К. И. Очерки социально-экономической истории Киргизии VI — нач. XIII вв. — Фрунзе, 1981.
7. Табышалиев С. Т. Происхождение киргизского народа. — Фрунзе, 1991.
8. Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Т. 3. — М., 1959.

## КЫРГЫЗСТАН XVI К. ЖАНА XVIII КЫЛЫМДЫН БИРИНЧИ ЖАРЫМЫНДА

### **§ 1. ЧЫГЫШ ТҮРКСТАНДЫН БАШКАРУУЧУЛАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН КЫРГЫЗДАР МЕНЕН ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕРИ**

Жогоруда айтылгандай, Султан Саид хан 1504-ж. Кабулдагы Бабурга качып барат. Бабур өзүнүн Мавераннахрга жасаган жортуулу убагында Мухаммед Хайдардын уулу Сеид Мухаммедин Анжиянды басып алғандыгы жөнүндө кабар угат. Бабур Султан Саид ханды моголдор менен Ферганага жиберет. Сеид Мухаммед Султан Саид ханга Анжиянды урушсуз эле откөрүп берет. Бирок, Саид хан озбек султандарынын кысымы астында Анжиянды таштап кетүүгө аргасыз болот. Ал 1514-жылды күзүндө Кашикарды жеңип алышп, андан кийин Жаңы-Хисарды ээлэйт. Ошол мезгилде ага Мухаммед-Кыргыз (ал жонундо томөндө караңыз) Султан Саид ханга жардамга келет да, анын отүнүчү менен Жаркент тарапты көздөй жонойт. Ал жакта Абу-Бекрдин (Кашкардиянын батыш болуғун башкарған дуглат эмири) Султан Саид ханга каршы сокку уруу үчүн жетишерлик күч жыйнай албастыгын билип, Саид ханга кабарлайт. Саид хан дароо Жаркентке кол салышп, аны ээлеп алат. Тарыхый булактарда Абу-Бекрдин тагдыры жөнүндө эч маалымат жок. Мухаммед-Кыргыз бул жортуулда эц көп олжого ээ болот. Султан Саид хан анын көрсөткөн эмгектерин эске алышп, аны кылычтын кемери, идиштер, алтын жана күмүш чойчөктөр жана башка баалуу белектер менен сыйлайт.

Саид хан Турнандагы улуу агасы Мансур ханга ынактык мамилени түзүүнү сунуш кылып элчилерди жиберет. ал бул сунушту кубаныччуулук менен кабыл алат. Алар 1616-ж. Ак-Суу менен Кусандын аралыгында жолугушат да, өз ара келишүм боюнча Мансур хан бүткүл мамлекеттин жогорку ханы (кагаз жүзүндө гана) болуп эсептелет. Султан Саид хан анын

ысмы менен монета чыгарууга жана Мансур хан үчүн күтпө окууга миелдсттенген.

Бул мезгилде Моголстанда саясий аренага кыргыздар чыга баштаган получу. Кыргыздар XVI к. башталышында Жети-Сууда көчүп жүрүшкөн жана Султан Халилдин кол астындағылардың негизги болүгүн түзүшкөн. Мухаммед Хайдардын маалыматы боюнча 1517-ж. алардын оқүмдары Мухаммед-Кыргыз болгон. Мансур хандын Султан Халил менен Султан Саид ханды жеңгендөн кийин Мухаммед-Кыргыз кыргыздардын жана Жети-Суу, Ысык-Көл ойдуундагы, Кочкор ороонуңдогу могол жана түрк урууларынын акими болуп калса керек. Мухаммед Хайдардын томонку маалыматы ошол мезгилге тиешелүү десек болот: «Моголстанга өзбектер (казактар) жана кыргыздар талапкер боло башташты. Кыргыздар могол урууларынан болсо да, коп убактарда хакандарга баш ийбөөчүлүктүн себебинен моголдордон болунуп кетиши. Моголдордун бардыгы мусулман болушуп, исламдын жолун жолдоочулардын катарына кошулушту, кыргыздар болсо мурункүдай эле кайырдиндер бойдон кала бериши. Мына ушул себептен алар моголдордон болунуп кетиши. Натыйжада моголдор азыр эң алысқы жана эң аз сандагы адамдардан болуп калышты».

Моголстандагы моголдордун санынын азайышын 1502—1505-ж. алардын бир болүгүн Шейбани хандын Мавераннахрга, 1508-ж аларды кыргыздар менен кошо Мансур хандын Турнан ойдуунуна, 1514 жана 1525—1526-жылдары Саид хандын Кашкар, Жаркентке кочуруп кетиши менен түшүндүрсө болот. Айдан тышкары, Чыңгыз хан басып алган башка олкөлөр сыйктуу эле келгин монгол урууларынан жергиликтүү көчмөн түрк калкынын саны көп болуп, ақырындык менен аларды сицирип алышкан. Ал эми кыргыздардын саны түрк-монгол урууларын сицирип алуунун эсебинен кобойуп, алар XV к. экинчи жарымында эл болуп түзүлгөн жана Моголстанда биринчи ролду ойной башташкан. Бирок, Мухаммед Хайдардын кыргыздар мусулман болгон эмес деген маалыматы анчалык туура эмес. Ал-Марвазинин (XII к.) жазганы боюнча алар б.з. II миң жылдыгынын башталыш чендеринде исламды кабыл алышкан. Кала берсе, алардын башкаруучусунун аты (Мухаммед) кандайдыр бир деңгээлде кыргыздардын XVI к. исламдын жолун жолдоочулардан болгондугун далилдейт. Бирок, алар ислам динин бекем тутпаган начар мусулмандар болушу ыктымал.

Мухаммед-Кыргыз 1517-ж. Сайрам, Ташкен, Түркстанга кол салып, Ташкендин акими Кучкунанын уулу ханзаада Абдулланы

туткунга алган, бирок кийин аны урмат-сый менен көб берет. Мухаммед Хайдардын маалыматы боюнча Султан Саид хан Мухаммед-Кыргызга каршы аттанып, анын мусулман жерлерин бүлгүнгө учураткандыгы учун жазалоону чечет. Чындығында хан кыргыздардын башкаруучусу ага душман болгон Шейбанилер менен жашырып сооз түзүшү мүмкүн деп чоочулат. Жети-Сууну карай жоногон. Бул жортуулдун жүрүшү жөнүндө эч кандай маалымат жок, бирок, Мухаммед-Кыргыз кармалып, Кашикарга алышып келгендиги белгилүү. Кийин ал бошотулуп көб берилген, анткени ошол эле жылы (1517) Саид хан озү ага каршы жортуулга чыккан. Саид хан Кафир-Йар аттуу жерде озүнүн аскерлерин эки болукко болот. — анын Айман Кожо башында турган бир болугу Жоуки (Жуука — Ысык-Көлгө куючу суунун аты) ашуусу аркылуу, хан озү жетектеген экиичи болугу Барскоон аркылуу жонойт. Жолдо бара жатканда эки кыргыз кармалып, алар уруулаштары Барскоон суусунун Ысык-Көлгө куйган жеринде жаткандыгын билдиришет. Саид хандын аскерлери Хужара откоөлтүн келип токтошот да, кыргыздардын кара боз үйлорун корүшөт. Эртеси таң ата Саид хан кыргыздарга капысынан кол салат. Түш ченде байланган Мухаммед-Кыргызды Саид ханга алыш келишет. Ал туткунга «Сени кочмондөрдүн салты боюнча олумго тартыш керек эле. Бирок, мен сени кең пейилдүүлүк менен кечирим» деп аны кишендоого буйрук берет. Жециштен кийин мөгөлдор кыргыздарды талаптоношуп, «бардык согуш адамдары үйүр-үйүр жылкыларды, короо-короо койлорду, топ-тобу менен төөлөрдү айдан кетишет».

Саид хан Кашикардан алыш, түндүк тараантагы кыргыздарга нечен жолу жортуулуюштурат, бирок аларды багындыра алган эмс. Ал 1533-жылы дүйнодон кайтат.

Анын уулу жана мурасчысы Абд ар-Рашид өзүнүн уулу Абд ал-Латифти Ак-Суу жана Учтун акими кылып дайындайт. Бул ханзаада Моголстанда болуп жаткан окуяларды да көзомолдоп, кыргыз жана казактардын кол салуусунан түндүк чек араларды коргоп, аларга каршы талап-тоноо учун жортуулдарды уюштуруп турган. Бир күнү Касымдын уулу казак Хакк Назар хандын ордосуна кол салып, коптогон олжону басып алат. Бирок, кыргыз менен казактар ханзаада кайтып келе жаткан артышан кууш чыгышат. Кароол теги балыкчы уруусунан болгон Токтомуш Иирук жакындан келе жаткан коркунчуту Абд ал-Латифке билдирибестен озү качып кетет, кийин ошол учун Абд ар-Рашид анын уруулаштарын бүт бойдон кырып салган. Кыргыз менен казактар түн ичинде капысынан мөгөлдордүн лагерине кол

салышат. Абд ал-Латиф оор жарадар болуп, аны Хакк Назар ханга жеткиришет, бирок копко узабай каза болот. Алардын анча-мынчасы гана жаңып күтулушат.

Абд ар-Рашид уулунун соогүн алыш келип, Жаркенттин жанындагы Алтун деген жерге көмөт. Андан кийин ал кыргыз менен казактарга каршы жортуулга жөнөйт. Тарыхый булактарда алардын ортосундагы согуш болгон жерлердин аттары Артыш, Эмил, Ысык-Көл делет. Бул согушта кыргыз менен казактар жеселилип, алардын жол башчысы Хакк Назар хан олтүрүлөт. Абд ар-Рашид тоң олжо менен кайтып келет. Бул окуя 1551–1556-жылдардын аралығында болгон. Абд ар-Рашид Моголстанга жасаган жортуулдарында кыргыздар менен казактарды каратып алууну көздөгөн, бирок аны ишке ашыра алган эмес. Ошондой болсо да ал өз бийлигинин таасирин Тенцир-Тоонун жана Кашикариянын чектеш райондоруна тарата алган. Абд ар-Рашид 1559–60-жок. дүйнөдөн кайткан.

Анын тактысын ээлеген Абд ал-Керим башкарған мезгилде моголдор Жалыштан Чүй-Талас ороонуң чейин көчүп жүрүшкон кыргыздар тарабынан Түндүк Тенцир-Тоодон биротоло сүрүлүп чыгарылган. Кыргыздардын бир бөлүгү Кара-Корум, Сары-Көл жана Алай ороондорунда жашагандыгы жөнүндө маалымат бар.

Чыгыш Түркстаннын андан кийинки башкаруучулары (Мухаммед хан, Ахмед хан, Аппак хан ж.б.) Жаркенттин тактысы үчүн өз ара тынымсыз күрош жүргүзүп келишикен. Бул ич ара тартышка казак султандары жана калмак княздары да катышышкан. Чыгыш Түркстаннын эң көрүнкүктүү башкаруучусу Абд ар-Рахимдин уулу Абдаллах болгон.

Кыргыздар XVII кылымдын биринчи жарымында Чыгыш Түркстаннын чек ара райондоруна кол салыш турушкан, ал эми анын экинчи жарымында Кашикариянын саясий иштерине активдүү катышышкан. Аны тарыхый фактылар далилдейт.

1609-ж. Мухаммед хан дүйнөдөн кайтат. Аны угаары менен Тилеке-бий жана Байбото башчылык кылган беш миң (же үч миң) сандагы кыргыздар Учту (Үч-Турпанды) талап-тоношкон. Махмуд ибн Валиниң маалыматы боюнча ханзаада Тимур Султан аларды Янги-Арт ашуусунда кууп жетип, «минде жакын адамды өлтүрүп, эки жүз кишини туткунга алат» да, Учтун туткунга түшкөндөрүп бошоткон. Бул салгылашуу жөнүндө Шах-Махмуд Чурас толугураак маалымдайт. Ал мындай деп жазган: «Хашим-байрин Тимур Султан менен бирге кыргыздарды кууп жетип, алар менен салгылашкан киришет. Ошол эле

мезгилде Учтун акими Хашим Чурас аксуулук жоокерлер менен дүшмандын арт жагынан кол салат. Салгылашуу башталганга чейин эле Тилеке бий эки миң аскери менен бир жерге жашырынып калат. Байбoto болсо үч миң атчан жоокери менен мөгөлдорго каршы согушка кирип, бирок, жеңилип калат. Бул урушта эки миң кыргыз олгон. Калгандары колго түшүп берген. Тилеке бий да Тимур Султанга жүгүнүп, белектери менен келип «Биз күнөөлүбүз, анткени улуу даражалуу Мухаммед хан бул опасыз дүйнөдөн кайтты деп укканыбызда бир нерсслерди талап-тонооп алалы дедик. Антпесе биз мындай осолдуукка бармак белек» деген экен. Тимур Султан бардык кыргыздарды кесирип, аларга кайтып кетүүгө уруксат берет. Жогорудагы келтирилген цитатанын мазмунуна караганда кыргыздар Ак-Суу — Учтун түндүк тарабында кочуп жүрүшкөн жана Чыгыш Түркстандын башчыларына баш ишишкен эмес.

Бул убакытта кыргыздардын көп өкүлдору мөгөл өлкөсүндо жогорку кызмат орундарын ээлеп турушкан. Абдаллах Эмирлердин, торөлордун көнешин чакырып, анда кыргыздарды кыруу жонундо чечими кабыл алынат.

Бул жонундо Шах-Махмуд Чурас кыскача баяндайт. Мырза бек Үлчаки ханга кызмат кылуудан качып кетет. Ал сарайда иштеген торолордөн болсо керек, көнештин чечимин билип калып, качып кетүүгө үлгүрöt. Кыргыз Саты бий Янги-Хисардын акими болгон. Сарай анын ак ниеттүүлүгүнөн шектенген, ошондуктан аны Жаркентке алыш келишет. Анын ордуна кыргыз Карап Күчүктүү дайындашат, ал бир аз убакыттан кийин Аңжиянга качып кетет. Кимдир бир Уйтамиш дегенге Саты-бийди тапшырышат; ал аны олтүрүп салат. Дағы бир кыргыз Каракчы жана жокорлору менен Айуб бектин (Жаркенттин сакчыларынын башчысы) аттарына минишип, качып кетүүгө үлгүрүшот. Ал татар жана байрин урууларынын отряддары менен кашкындардын артынан түшот. Бирок Каракчы алардын жолун тосуп, бир тобун өлтүрүп (алардын ичинде Айуб бекти жана анын уулун коюш өлтүрүп), куттулуп кетишет. Өлтүрүлгөн Саты бийдин уулу Аллахайар да качат, аны Шахбаз бек (Жаркенттин акими) отряды менен артынан күүп жетет, бирок урушта Аллахайардын адамдары аны чегинүүгө аргасыз кылат. Чоң багыш жана кынчак тайпаларынын жол башчылары Таваккыли бай жана Нуртайлак Катлишке бекинишет, бирок аларды курчап альшакандыктан, акыры, алар экоо төң туюндары менен коюш кармалат.

Бул окуяларды «Кашкария тарыхынын» автору да болжол менен ушундай мазмунда маалымдайт: «Ал Ени-Хисардан

(Жаңы-Хисардан) Сатым бийди сан-кыргыздары менен чакырып алып, анын ордуна Ени-Хисардын башкаруучусу кылыш Кара Күчүк бийди дайындайт. Кара Күчүк бий Ени-Хисардан качып кетет. Кыргыздар ханга каршы кутум түзүү пикиринде болгондукстан. Сатым бий баш болгон сан-кыргыздар, наймандар, кыпчактар, канглдар жана башкалар чогулушту, оз ара Жаркент, Кашкар, Ак-Суу жана Хотанды болуштүрүштү жана аларга жайгашышты. Сатым бий Уйтамиш бектикинде. Каракчы бий Айуб бектикинде турду. (Хан) Сатым бий баш болгон кыргыздарды озүн баш ийдирди. Каракчы муну билип қалыш карат. Айуб бек, Шах-Махмуд-шах (жана) анын уулу Муталиб кожо анын артынан кууп жоношот. Каракчы бий кайта кайрылып, алардын алдын тосуп, чабуул коёт».

Абдаллах айрым адамдардан башка да кыргыздардын бүтүндөй бир тайпасын катуу жазалаган. Хан булгачы уруусун бир нече болукко болуп, аларды согуш отряддарынын көзөмөлүнү берүүнү буйруган. Бир аз убакыттан кийин хандын буйругу менен алардын бардыгы тең жок кылышкан. Жалпысынан бул жолу он миң кыргыз өлтүрүлгөн.

Бул окуялардан эки жылдан кийин, ошол эле Уйтамиш (Утемиш) кыргыздарды жана алардын жол башчылары Кепек бекти. Идрис бекти, Хушай мырзаны. Жамал бекти эч негизсиз күноолойт. Алар жашырынууга аргасыз болушат, кийин алар Жамал бекти Абдаллах ханга отүнүч менен жиберишет. Хан Кепек бекти. Идрис бекти жолдоштору менен өзүнө чакырып, аларды жакшы кабыл алат да, Уйтамиши жазалайт.

Кыргыздарды кырып-жооудан бир аз убакыттан кийин, алардын окулдорун хандын кызматына кайтадан ала башташат. Маселен, кыргыз Абдаллах бек адегенде Кусандын, алдан кийин Ак-Суунун акимдигине дайындалган.

Абдаллах Тулак Чурасты Кашкардын акими кылыш дайындейт, бирок ал коп оттой дүйнөдөн кайтат. Анын ордуна чоң багыш уругунаан кыргыз Койсары коюлат. Кашкарда кыргыздардын кынчак уруусунун Апак бек жана башка окулдорунун чоң таасири болгон. Бирок, аларга Кашкардын башка тургундары (мүмкүн, моголдор болсо керек) каршы турушкан. Бул мезгилде Йулбарс хан (Абдаллахтын уулу) Очирту-Цецен хандын жардамы менен Артуж жана Аргу кыштактары аркылуу Кашкарга келет. Бирок аны ала албай, чегинин кетүүгө аргасыз болот. Абдаллах бул жөнүндө билет, бирок, уулунун олкодон кетип калгандыгы жөнүндөгү кабарга ишенген эмес эле, азыр ал Жаркенттен качып кетүүнү чечет. Бул мезгилде хандын

алдында негизинен кыргыздар кызмат отошкон. Алардын бири, жол башчы Хайдар бек ханга мындан сөздөр менен кайрылган экен: «Сиз сыйктуу эң жогорку кадыр-барыктуу падышага өзүнүн жолдуу уулунан качып кетиши ылайык келбейт». Ал эми башка бир кыргыз Бабак бек ханга Меккеге ажыга барып келүүгө кенеш берет. Абдаллах эки миңде жакын кыргыздарды Йулбарс-ханга карши жөнөткон. Хан алар кетери менен «Өзүнүн үй кызматчыларын жана жакындарын алып Индостанга жоноп кетет да, ал жакта анын башкаруучусу Аурангзеб тарабынан кабыл алынат. Ханды негизинен кыргыздар коштоп барышкан, алардын ичинде жогоруда аты аталган жол башчылар Бабак беск. Кармышак бек жана башкалар болгон.

## **§ 2. XVII к. жана XVIII к. бириинчи жарымында кыргыздар менен калмактардын өз ара мамилелери**

Батыш монголдордун түрікчө аты *калмактар*, тарыхый адабияттарда алар *жунгарлар* (*ойроттор*) деген аталаш менен белгилүү. Алардын Эсеп хандын бийлиги убагындагы бириинчи мамлекеттик бирикмеси XV к. орто ченинде кытай базарына чыгуу үчүн жана жакшы жайыттарды ээлоо үчүн чыгыш монголдор менен болгон ийгиликсиз күрөштөн кийин, батыш монголдор тышкы саясатынын багытын взгортүүгө аргасыз болушкан. Калмактар кытай менен чек ара соода-сатык иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болбогондан кийин, отурукташкан-дыйканчылык чарбаларынан кочмөндорго керектүү азыктүлүктөрдү алуунун бир гана жолу батыш тарапта экендигин түшүнүшкон. Бирок, алар бул жаиста да (согуш менен да, дипломатиялык жол менен да) ийгиликке жетишке алган эмес. Калмак феодалдарынын Кытайды батыш өлкөлору менен байланыштырып турган башкы соода жолу отүүчү Хами округун ээлоо үчүн Моголстан менен Чыгыш Түркстандын башкаруучуларына карши күрошу XV жана XVI кылымдардын ичинде оош-кыйыш ийгиликтөр менен жүрүп турган. Алар ошол эле мезгилдерде Моголстандын жайыттары үчүн кыргыз менен казактарга карши алсыратуучу согуштарды да жүргүзүшкон. Тарыхый булактарга караганда XVII к. башталышында калмактардын кыргыз жана казактар менен болгон мамилелери бир калыпта болгон эмес, алардын ортосундагы кагылыштар убактылуу союздаш болу менен алмашылып турган.

Калмак феодалдарынын кыргыз менен казактарга карши бириинчи ири жортуулу (1635-ж. Жунгар хандыгы түзүлгөндөн

бери) 1643-ж. жазында болгон. Ага түздөн-түз халкастын Алтанханы жана калмактардын бир болүгүнүн жетекчиси Ходюлкүстүн жоокерлери катышышкан. Батур хунтайши бул жолу а дегенде «алтай кыргыздарынын эки жерин алган... 10 миң токмактарды жеңген». Калмактар андан кийин Ташкен жана Түркстан тарапты карай жонөшкон, бирок казак султанды Жагангир жардамга келген Ялантуш-аталык башында турган өзбек аскерлеринин колдоосу менен аларды чегинип кетүүгө аргасыз кылган. Жагангир менен Ялантуш чегинип бараткандарды қуутунтуктаган эмес, бул Батур хунтайшинин басып алган жерлерде убактылуу бекемденип алышына мүмкүндүк берген.

Калмактардын кыргыздарга экинчи жортуулу жөнүндө ойроттордун көрүнүктүү диний ишмери Зая-Пандиттин өмүр баянынын автору Сакбон-Раднабатор маалымдайт: «Ошол кышта (1652-ажыдаар жылында) Цеңен хан буруттарды (кыргыздарды) багындырып келди. Бул жортуулда он жети жаштагы Галдамба Янгир ханды олтүрдү». Демек, Цеңен хандын жортуулу кыргыздарга каршы багытталса да, алар менен бирге, согушта курман болгон султан Жагангир баш болгон казактар да урушка катышышкан.

Келерки, 1653-ж. Жунгар хандыгынын негиз салуучусу Батур хунтайши дүйнөдөн кайтат. Анын олуму менен калмак феодалдарынын бийлик учун ич ара согуштары башталган. Мындан пайдаланып Аштарханилер Жунгар хандыгына каршы жүрүшкө чыгышат. Сакбон Раднабатордун маалыматы боюнча 1658-ж. Абдышүкүр баш болгон Аштарханилердин 38 миң жоокерлери Талас ороонуно келишет да, кыргыз менен казактардын колдоосу астында Хулан Жилан жеринде калмактар менен беттешет. Бирок, уруштун жүрүшүндө Абдышүкүр каза болуп. Аштарханилер ири жоготууларга учурап, чегинип кетүүгө аргасыз болушкан.

Жунгар мамлекетинин жаңы ханы Галдан Башкокту көп жылдык күрөнүтүн натыйжасында ойроттордун бардык аймагына өзүнүн бийлигин бекемдеп, 1678-ж. Орто Азияга жана Чыгыш Түркстанга баскынчылык жортуулдарын баштайт.

Галдан Жаркентти алгандан (1680-ж.) кийин бир канча жыл бүт бойdon азыркы Түштүк Кыргызстандын аймагына жана Өзбекстандын коңшу облустарына баскынчылык жортуулдарды жасоо менен алек болгон. Ал 1681-ж. Сайрамды алууга аракет жасаган, бирок ал ийгиликеиз аяктайт. Галдан эки жылдан кийин кайрадан Сайрамды курчап, бул жолу да аны таштап

кетүүгө аргасыз болгон, бирок казактардын эки султанын колго түшүргөн. Ал 1683-ж. күзүндө Аңжияндын аймак-тегерегинде кочуп жүргөн кыргыздарды багындыруу үчүн жортуулга жонойт. Кыргыздар өзбектер менен бирдикте калмак феодалдарына катуу каршылык корсotушөт. Натыйжада Галдан Башокту хандын 1683-ж. Аңжиянга жасаган жортуулу ийгиликсиз аяктайт. Келерки, 1684-ж. ал жаңы күч жыйнап, бул тарапка кайрадан кол салат. Галдан Ошту талап-тоноп. Аңжиянды көздөй жөнөйт, бирок, кыргыз менен өзбектердин чечкиндүү каршылыгына учурал, чегинип кетүүгө аргасыз болгон. Галданын колу ошол эле жылдын жайында Сайрам шаарын талап-тоноп, кыйратып, анын көптөгөн тургундарын Жунгарияга кулдуулка айдал кетишиет. Галдан 1685-ж. күзүндө Аңжиянды алуу үчүн ақыркы жолу дагы бир аракет жасайт, бирок бул ийгиликсиз аяктайт.

Галдан Башокту хан жогорудагы Орто Азияны бүлүндүргөн, ийгиликсиз жортуулдарынан кийин тышкы саясатын өзгөртүп, ойрот-монгол хандыкстарын бириктириүү максатын көздөп, Чыгыш Монголиянын аймагын басып кирген. Бул убакта, Галданын жоクトугунан пайдаланып, анын атаандашы Цеван Рабдан Жунгариядагы жогорку бийликти ээлеп алат да, батыш жакта жаңы жерлерди басып алууну плаандаштыра баштайт. Кээ бир түндүк кыргыз уруу бирикмелеринин аргасыздан Фергана орөөнүн көчүп кеткендигине карабастан, XVII к. биринчи жарымында алардын көпчүлүк бөлүгү Түштүк жана Борбордук Төцир-Тоодо кала беришкен. Капитан Унковскийдин маалымдоосу боюнча кыргыздар (буруттар) «Тускель (Ысык-Көл) деп аталган көлдүн жанында көчүп жүрүшөт жана (алар) казак ордосу менен чектешет». «Бул буруттар» 5000 боз үйден туруп, алар дээрлик үч миң жоокерди жыйнай альшкан. Кыпчак, чоң багыш, найман, тоөлөс, кесек жана күшчу сыйктуу ири уруу бирикмелери да Терской Ала-Тоонун түштүк этектерине бекем жайгашып алып, Чыгыш Түркстанда үстөмдүк үчүн калмактар менен дайыма төңгөлдөрүлүп турушкан.

1723-ж. Жунгар хандыгынын тактысына Цеван Рабданын уулу Галдан Церен отургандан кийин, калмак феодалдарынын Кыргызстанга жана аны менен чектеш аймактарга кол салуусунун жаңы толкуну башталат. 1727-ж. чендерде калмак феодалдарынын жоокерлери Кетмен-Тобө орөөнүндөгү кыргыздардын жайыттарына кол салышкан. Андан кийин 1736 жана 1738-жылдардын ичинде Галдан Церендин колу Бадахшангача жолу кирип барат. Карагегин районунда жортуулдан кайтып

келе жаткан калмак жоокерлери кыргыздар тарабынан бүт бойдан жок кылынган. Жунгариядагы бийлик үчүн ич ара согуштардан пайдаланып, кыргыз бийлери 1747-ж. чендерде Кашкарга ийгиликтүү жортуул жасашып, Акмат бий кол башчылык кылган он миң жоокерлер өзүлөрүнүн журтуна жениш менен кайтып келишиет. Калмак феодалдары оч алуу максатында зйсан Доржи башчылык кылган он миң аскерди кыргыздарга каршы жиберишет. Алар кыргыздар тарабынан толук талкаланып, Жунгарияга үч миң гана адам кайтып келген.

Бул мезгилде кыргыздар кайрадан калмактардын коркунчтуу душмандары болуп эсептөлген, ошондуктан Жунгариянын башкаруучулары дайыма ири аскердик кошуунду даяр кармап турууга аргасыз болушкан. Калмак феодалдарынын Кыргызстанга кезектеги жортуулу 1749-ж. май айында башталып, 27 миң атчан аскер жиберилиет. Ал жортуул үч айга жакын созулат. Бирок, калмактардын бул жортуулу да ийгиликсиз аяктап, алар 7 миң аскеринен ажырап, кайтып кетишет.

### **§ 3. Кыргыздардын Чыгыш Түркстан элдеринин Жунгар хандыгынын эзүүсүнө каршы боштондук үчүн күрөшүнө катышканы**

Жунгарияда ич ара согуштардын күчөшү Чыгыш Түркстанда кыргыз урууларынын активдүү колдоосу менен калмак феодалдарынын эзүүсүнө каршы боштондук кыймылдынын пайда болушуна түрткү берген. Бул кыймылды кара-тоолук коколордун көрүнүктүү ишмерлери Даниял коконун уулдары Жахан коко, Юсуф коко, Низам ад-Дин коко жана Абдаллах коко жетектеген. Даниял коко XVIII кылымдын башталышынан тартып Жунгариянын вассалы катарында өлкөнү үстүртөн гана башкарып турган. Ал дүйнөдөн кайткандан кийин Галдан Церен Даниял коконун жогоруда аталган уулдарын Жаркент, Кашикар, Ак-Суу жана Хотан шаарларынын акимдерин кылыш дайындайт. Бирок алардын шаарлардагы бийлиги аты бар, заты жок бийлик болгон, анткени алардын керт башы барымтага алынып, өзүлөрүнүн копчулук убактысын жунгар башкаруучуларынын ордосунда откорушкон, шаарларда болсо бүткүл бийлик жунгар феодалдары дайынdagан акимдердин колунда болгон, алар Жунгар хандыгын чечкиндүү колдошкон. Кара-Тоолуктардан башка да ак-тоолуктардын башчысы Абак бийдин тукумдары Бурхан ад-Дин жана Хан коко да бийлиkti колго алууга

умтулушкан. Алар да XVIII к. башталышынан тартып Жунгар башкаруучуларынын ордосунда барымта шарты менен кармалып турған. Бул эки диний топ дыйкандардын, кол өнөрчүлөрдүн жана негизинең кыргыздардын колдоосуна таянышкан. Бирок, ак-тоолуктардын жетекчилери камакта болгондуктан элдик стихиялык кыймыл кара-тоолуктардын колунда болуп калган, анткени алар жунгар феодалдары менен кызматташ болуунун аркасында аздыр-көптүр эркиндикке ээ болушкан.

Жунгар хандыгынын үстөмдүгүнө каршы ачык куралдуу көтөрүлүштүн алдында олкөдөгү саясый кырдаал мына ушундай болгон.

Көтөрүлүштүн уюштуруучуларынын бири Юсуф көжө Иле орөөнүндө кочуп жүргөн кыргыз-кыпчактарга «дин үчүн каапыр калмактарга каршы» күрөшкө жардам берүүсүн сурал жашырын кат жиберет. Ушуну менен бирге буга чейин калмактар менен кызматташып келген озүн жана башка кара-тоолуктарды актап мындай деп жазган: «Даңқтуу жана ырайымду Кудайдын хазраты болоруна үмүт бар, азыр менин омүрүм аяктап келе жатканда мен оз күноомду жууп, токтоосуз исламдын кылышы менен (капырларды) кыйратамын. Муну менен мен көп жылдар бою аларга (аргасыздан) баш ийгендигим үчүн оч аламын». Кыпчактар Чыгыш Түркстанга шашылыш жөнөшүп, Хотан шаарына жетип келишет.

Бул убакта Жунгариинин башкаруучусу Давацى даярдалип жаткан көтөрүлүштү оз кишилери аркылуу билип калат да, Юсуф көжөгө элчи жиберип, ага Кашкардын эшик-агасы Худояр бектин жардамы менен кутум уюштуруп, кара-тоолуктардын башчыларын өлтүрүүгө тапшырма берет. Бирок, кутум билинип калыш, Худояр бек дарга асылып, шериктери катуу жазаланат. Жаркенттеги калмактардын койгон адамы Гази бек Жахан кожону карман, көтөрүлүшкө ачык эле каршы чыгып, тараанкерлери менен бирге калмак элчисине жардам сурал кайрылат. Бирок, Давацинин Амурсанага каршы күрөшү күч алып жаткан кырдаалда калмак феодалдары Чыгыш Түркстандагы оз кишилериине аскер жагынан жардам бере алган эмес.

Ал эми көтөрүлүшчүлөрдүн лагерине олконун коңшу райондорунан кыргыздардын жаңы кошуундары келип жатты. Садык көжө Амир мырза баш болгон кыргыз кошуундарынын коштоосу менен Яркентке келип, Гази бектин колунда туткунда жаткан атасы Жахан кожону бошотот.

Мындан кийин Юсуф көжө күшчү уруусунан болгон Аникийн кыргыздарынын башчысы Кубат мырзага «капырларга каршы»

ыйык согуника катышуусун отунүп кайрылат. Бирок, бул убакта Жунгар тараптан Бурхан ад-Дин менен Хан көжө Иле суусунун боюнда жайгашкан манжур жана калмактардын анча көп эмес сандагы аскерлеринен куралган кол менен күтпөгөн жерден чабуулга отот. Цин өкмөтү Түркстанды басып алуу үчүн ак-тоолук көкөлорду пайдаланууну чечет. Алар ак-тоолуктарга соң эмес отряд болуп берип, кара-тоолуктардын артынан ээрчигендерди өз тарабына тартып алат деп ишенишкен.

Манжурлардын ойлогон ою ордунан чыгыш, мурда калмактарды колдои келген таасирдүү адамдардын көнчүлүгү ак-тоолуктар тарабына отуп кетишет. Андан тышкary Бурхан ад-Дин менен Хан көжөнүн ишенимдүү адамдары бардык кыргыздарды, алардын ичинде Аңжияндай келген Кубат мырзанын адамдарын ак-тоолуктардын тарабына отүүгө көндүрө алышкан. Кыргыз жоокерлеринин ак-тоолуктарды колдоосу Жаркенттеги чечүүчү согушта кара-тоолуктардын жесилишине алып келген.

Бирок, жеңүүчүлөрдүн арт жагында турган манжурлар көпкө узабастан Чыгыш Түркстанга ээлил кылууга «үсүктуу» экенин билдиришет. Бурхан ад-Дин менен Хан көжөнүн озүлөрүнүн мурунку колдоочуларынан куттуу үчүн кылган аракеттеринен да, Амурсананын Жунгарияда манжурларга карши көтөрүлүшүнөн да эч нерсе чыккан эмес. 1759-ж. аягында олкө толугу менен Цин империясынын бийлиги алдында калган.

#### **§ 4. Саясий түзүлүшү, социалдык мамилелери, чарбасы, соодасы**

Кыргыздардын XVI–XVIII кк. социалдык-экономикалык мамилелери жана коомдук-саясий түзүлүшү Кыргызстандын орто кылымдардагы тарыхнаамасында алиге чейин бир кыйла аз изилденген проблема болуп эсептелет. Бул биринчи иретте тарыхый булактарда маалыматтардын аздыгы менен түшүндүрүлөт. Кыргызстандагы аталган мезгилдердеги өндүргүч күчтөрдүн жана ага тийиштүү өндүрүштүк мамилелердин дымып турғандыгын эске алып, аны изилдоодө этнографиялык материалдарды, XIX к. булактардын маалыматтарын жана элдик ооз эки чыгармаларды пайдалануу керек, анткени аларда кыргыздардын алда каша мурдарак мезгилдердеги чарбасы жана коомдук мамилелери жөнүндө бир кыйла толук маалыматтар бар.

Кыргыздардын соңку орто кылымдардагы коомунда үстөмдүк кылган өндүрүштүк мамилелердин айырмалуу өзгөчөлүгү мында турат: ал мамилелер негизинде феодалдык мамилелер болсо да уруулук жалпылыктын патриархалдык формаларынын чүмбөтү астында онүгүүсүн уланта берген. Буга көбүн эсэ экстенсивдүү жарым көчмөндүү чарбанын натуралдык мүнөзү, шаарлардын начарланышы жана ички экономикалык байланыштардын начардыгы болгон.

**Саясий түзүлүшү жана социалдык мамилелери.** Кыргыз коомунун XVI–XVIII кк. негизги саясий-административдик бирдиги — ар бири өз алдынча болгон уруу бирикмелеринен турган. Кыргыздар XVI к. аягында эл болуп калыптанса да, алар андан кийин да көпкө чейин уруулук структуралык сактап кала беришкен. Бул мезгилде кыргыздар азыркы Кыргызстандын бүт аймагын ээлеп, Өзбекстандын, Тажикстандын, Чыгыш Түркстандын айрым чектеш райондорунда да жашашкан. Кыргыздардын эң ири уруу бирикмелери кыпчак, тоөлөс, кесек, чоңбагыш, сары-багыш, күшчү, найман, саяк, бостон, могол (моңдор), солто, бугу, канглы, кытай, саруу, адигине, басыз, нойгут, черик болгон. Бул уруулардын ар бири өзүнчө майда тайпаларга болунуцкөн. Бирок соңку орто кылымдардагы кыргыз уруулары, алардын уруу-урук курамы калыптанып, түзүлүп калган патриархалдык-феодалдык мамилелери алгачкы жамааттык доордогудан түп-тамырынан айырмаланган. Кээ бир уруулардын башчылары ири феодалдар катарында башка урук, уруулардан бүтүндөй бир тайпаларды өз курамына кошуп алыш турган, натыйжада коомдор бир төкөтүү урук-уруулардан түзүлбестөн, ар түрдүү уруулардын территориялык союздарынан турган.

Ошентип, кыргыздардын уруу бирикмелери бир нече тайпалардын өкүлдөрүнөн куралып, түпкү теги жагынан бир жалпылыкты түзгөн эмес. Ошондой болсо да бул бирикмелер бара бара жетишерликтенгээлде чыңалып, туруктуу территорииялык-саясий жалпылыкты түзүүгө негиз болгон.

Уруу-урук бирикмелери өз кезегинде он (онуу канат) жана сол (сол канат) деп аталган эки территорииялык-саясий курамга кирген. «Мажму ат-таварихте» жазылган генеалогиялык уламыштарда кыргыздардын мындай эки уруу бирикмелерге болуп шашу XII к. таандык кылышат жана ал кыргыздардын кара-кытайлардын басып киришине каршы күрөшүн жетектеген имам Ибрагим Зарапдиштин демилгеси катары корсөтүлөт. Албетте, кыргыздардын уруу-урук бирикмелеринин эки канатка

белүнүү процесси белгилүү бир экономикалык, саясий, этнический жана географиялык факторлордун таасириинин натыйжасында башталган.

Бул эки территориялык-саясий түзүлүш алгачкы мезгилде кыргыз урууларынын адаттагы оң жана сол «канат» болуп болунушуно туура келгени менен, XVIII к. орто ченинде алардын уруу-урук курамы өтө ар түрдүү болгондуктан генеалогиялык канонго анчалык ылайык келген эмес. Оң «канатка» саяк, сарыбагыш, моңдор, бугу, солто, черик, басыз, азык, багыш, беш тамга, кытай, күшчу жана саруу уруу-урук бирикмелери кирген, алар негизинен Түндүк Кыргызстандын аймагын ээлешкен. Сол «канатка» кыдырша, тейт, бостон, жедигер, кесек, найман, ахтачы, окчу, тоолюс, кыпчак, каңглы, мундус, багыш, адигине, жору, бөрү, баргы, конурат, нойгут, чоң-багыш жана кара-багыш бирикмелери кирген, алар Түштүк Кыргызстандын аймагында жашашкан.

Ар бир «канат» жыл сайын озулөрүнүн уруу-урук бирикмелериндеги улук бийлердин ичинен жогорку бийди (choң бий) шайлашкан, ал жалты башкаруу ишин жүргүзгөн. Бирок, чынында анын кол алдында олуттуу жана туруктуу аскердик күч болгон эмес, ал уруу-урук бирикмелеринин башчыларынын — улук бийлердин жана ири феодалдардын үстүнөн реалдуу бийлик жүргүзө да алган эмес.

Улук бийлер башында турган ар бир уруу-урук бирикмелери оз алдынча саясий-административик бирдик болуу менен бирге, сөзсүз түрдө ар биригинин эн тамгасы жана согуш урааны болгон.

Уруу-урук бирикмелеринин курамына көптөгөн ич ара чыныгы туупикандык байланышы бар же андай туугандыгы жок болгон уруктар жана алардын тайпалары кирген. Аларды улук бийлерге баш ийген акалакчын бийлер башкарышкан.

Кочмөндөрдүн негизги байлыгы — мал жеке адамдардын менчигинде болгон. XVIII кылымдын биринчи жарымындагы автор Мирхал ад-Дин Яркендинин маалымдоосу боюнча кыргыз феодалдары коп сандаган малдын ээси болушкан. «Ар бир (бий) озүнүн жерин башкарат жана анын оз букаралары бар», деп кабарлайт ошол мезгилдеги дагы бир тарыхый булак. Кыргыздарда жайыт жерлерге ээлик кылуу жалпысынан жамааттык муназзә болсо да, коп сандагы малды ээлеген феодал ак союктөр чындыгында жердин да кокоюну болушкан.

XVI-XVIII кк. биринчи жарымында Кыргызстандын аймагында басымдуулук кылган жарым кочмөн чарбанын тиби

менен катар түштүк райондорго мүнөздүү чарбанын жарым отурукташкан жана отурукташкан түрү да болгон. Ошондуктан жер менчиги боюнча маселелер ар кайсы жерлерде ар түрлүү чечилген. Эгер түндүк кыргыз уруу-урук бирикмелеринде белгилүү бир аймакты ээлөө укугу жазуу түрүндө бекемделбестен муундан муунга «адат» укугунун негизинде гана берилсе, түштүк райондордо шейбанилик жана аштарханилик хандарга вассал болгон айрым кыргыз феодалдары, документтер далилдеп тургандай, жерлерди аскердик сицирген эмгеги үчүн алышкан. Ушуну менен биргэ мында да жерлерди пайдалануу сыртынан караганда жалпы жамааттык мүнөздө болгон, анткени хандан алынган жерлер, эреже боюнча феодалдын жеке өзүнө эмес, белгилүү бир уруктун атына берилген.

Тарыхый булактар көрсөтүп тургандай, кыргыз коомунун феодал төбөлдөрү бардык аймактарда жерге кожоондук кылуу укугун оздоруну таандык кылып алышкан. «Көчүп-конуп жүрүүчү жерлер бирөөнө атайын арналган жана ар бир уруу конуштардын, тоолордун аттары боюнча белгилүү болушкан. Ар кимге болунуп берилген жерлердин чек араларынан оттүүгө уруксат берилген эмес, өз аймактарында бири-бирине зиян кылууга тыюу салынган». Демек, бийлер кол алдындағы калистын көчүп-конуп жүрө турган чек араларын белгилеп, тигил же бул жайлоолорду пайдалануу тартибин көзомөлдөп турган. Ошентип, урук-уруулардын талаа-жайыттарга болгон менчиги үстүртөн гана жашап, жер менчигинин феодалдык формасын чүмбөттөөгө гана кызмат кылган.

Өндүрүш каражаттарына болгон жеке менчик кыргыз коомун эки карама-карши тапка: феодалдардын (бий, бай, баатыр) жана эксплуатациялангандардын (чарбадар, кедей, кул) табына бөлгөн.

Бийлер коомдун эң эле привилегиялуу ак соөктөр катмарын түзгөн. Жогоруда айтылганда, оң жана сол канаттын жогорку бийлери өз урук-уруу бирикмелериндеги улук бийлердин милдетин да кошо аткарышкан, бирок өз канатындағы башка улук бийлердин үстүнөн чыныгы бийлик кыла алган эмес.

Кыргыз коомунда улук бийлердин ролу эң маанилүү болгон, алар кол алдындағы урук-уруу бирикмелеринин ичинде администривдик бийлиktи гана жүргүзбөстөн, тышкы саясат, аскер жана сот иштерин да башкарған. Ар бир кыргыз уруусунун улук бийи өз ыктыяры боюнча коншууларына кол салууну уюштура алган же башка мамлекеттин башкаруучуларына согуштук жардам берген, маанилүү сот иштерин өз алдынча чече алган.

Кыргыз коомунун феодалдык ак сөөктөр тепкичинин андан төмөнкү баскычында уруу-урук бирикмелеринин ичиндеги майда тайпалардын башкаруучулары — акалакчын бийлер турган. Маселен, XVIII к. биринчи жарымында кыпчак уруу-урук бирикмесинин улук бийи Амир мырза болгон, ал эми ага тогуз-кыпчак уругунун башкаруучусу Суфи мырза жана таз-кыпчак уругунун башчысы Хаким мырза баш ийген.

Бийлердин бийлигинин негизги таянычы дайыма 40 жана андан көбүрөөк адамдан турган кошуун болгон. Эгер зарыл болуп калган учурларда бийлер кол алдындагылардан элдик кошуун чогултушкан, алар кыргыз жоокерлеринин негизин түзгөн. Кәэ бир кыргыз уруу-урук бирикмелеринин бийлери 7 мингे чейинки адамдан турган жоокерлерди бере алган.

Баатыр өзүнүн сапаты менен башкалардан айырмаланган инсан болгон.

Согуш убагында же кол салуу мезгилинде баатыр кошуунга жетекчилик кылган. Адатта анын «ишмердиги» башка биреөлөрдүн малын уурдалайтап кетүүдөн башталган. Кәэде баатырлар чоң байлыкка ээ болушкан, айрым убакта уруу-урук бирикмелеринин башкаруучуларынын бийлигин тартып алышкан.

Ошол мезгилдеги булактар карапайым малчылардын алабалы жөнүндө эч маалымат бербейт. Бир гана соңку мезгилдеги булактардын жана этнографиялык, тилдик маалыматтардын негизинде гана каралып жаткан доордогу кедейлердин алабалын билүүгө болот.

Кыргыз коомунун көз каранды калкынын негизги бөлүгүн анча көп эмес малдары бар чарбадарлар түзгөн. Кыргыз коомуунун эң эле эзилүүчү катмары малы жок кедейлер болгон. Аларды койчу, уйчу, жылкычы жана жалчы катарында пайдаланышкан.

Феодалдар жакырларга патриархалдык-уруулук жардам көрсөтүүнүн көп түрлөрүн пайдаланышкан. Маселен, феодалдар муктаж болгон кедей тууган-жердештерине бир аз сандагы уй жана койлорду (малдын сүтүн жана жүнүн өздөрү каалагандай пайдаланганга) убақтысынча берип, аларды өз чарбаларындагы малдарды багуу, жерлеринде иштөө сыйкстуу жумуштарды аткарууга милдеттендирген. Байлар кедейлерге көчүп жүрүү жана айдоо аянттарды иштетүү үчүн унааларды берүү менен аларга иштеп берүү рентасын жүктөгөн.

Феодалдарга иштеп берүү рентасынын башка бир түрү — чарбадарларды кецири эксплуатациялоо болгон. Феодалдар жамааттык жерлерге кожоюндук кылуу укугуунан пайдаланып,

чарбадарларга жайыттарды ижарага беришкен. Чарбадарлар, чындыгында феодалдардын карамагында болгон жайыттарга малын жайгандыгы үчүн алардын малдарын да кароого мильтеттүү болушкан.

Ошентип, соңку орто кылымдар доорунда иштеп берүү рентасы кыргыз коомунун феодал төбөлдорүнүн кедейлерди жана орто мал чарбачыларды эксплуатациялоонун негизги формасы болгон. Мал же азық-түлүк түрүндөгү натуралай рента салыктары да кесири тараган. Бул карапайым элге оор азап-тозокторду алып келген, алар бийлердин ар түрлүү (конокторду кабыл алгандағы, тойлордогу, майрамдардагы ж.б.) чыгымдарын төлөөго мильтеттүү болгон.

Кулдар бул мезгилдеги кыргыз коомунун эң эле укугу жок катмарын түзүшкон. Мирхал ад-Дин Яркендинин баяндоосу боюнча кыргыз ири феодалдарынын бири Худайберди бийдин көптөгөн кулдары болгон. Кулдардын саны согуштан түшкөн туткундар, кылмышкерлер жана да карызга баткан кедейлер менен толукталган. Кулдардын ээлери оздөрүнүн башка меншиктери сыйктуу аларды калыңдын жана септин ичине кошушкан, ат чабыштардын байгесине коюшкан ж.б.

Тарыхый булактар кыргыздардын кошуундарды уюштуруунун белгилүү бир системасы жана да согушту жүргүзүүнүн озун мүнөздүү тактикасы болгондугун кабарлашат. «Ар убакта душман алардын чек арасын басып кирип келген учурда (кыргыздар) согушка даярдануу үчүн ошол замат уруулаштарын чогултушуп, жетекчилерин дайындашат. Он башы — он адамдын жетекчиси, жұз башы — жұз адамдын жетекчиси, миң башы — миң адамдын жетекчиси».

Булактардагы маалыматтар боюнча кыргыздардын согуш жүргүзүү тактикасы Кыргыстандын аймагына мүнөздүү тоо жерлерин толук пайдаланууга негизделген. Маселен, түрк автору Сейфинин эмгегинде кыргыздардын согуш тактикасы жоңундо мындай деп жазылған: «Кандайдыр бир падыша аларга карши армиясы менен барса, алар өзүлорүнүн үй-бүлөсүн тоонун орун карай жөнотүшөт да, өзүлөрү болсо эч кимди откөрбоо үчүн қапчыгайдын оозун ээлеп алышат.. Айдан кийин душманга кол салып, аны талкалашат».

Кыргыз жоокерлеринин куралдарынын басымдуулук кылган түрлөрү наиза, айбалта, мындан башка чокмор, жаа, кылыч жана мылтык болгон.

**Чарбасы.** XVI–XVIII кк. кыргыз урууларынын чарбасынын негизги тармагы, мурункүдай эле кочмон жана жарым кочмөн

мал чарбачылыгы болгон. Ал экстенсивдүү мүнөздө болуп, аба ырайнын шартына толук баш ийген.

Кыргызстандын географиялык шартына ылайыкталган айбанаттар — жылкылар, топоздор, койлор, эчкiler, төөлөр жана бодо мал көп санда өстүрүлгөн. Чарбада жылкы өстүрүүчүлүк басымдуу маанини ээлеген. Бул экстенсивдүү мал чарбачылыгынын шартында жылкыларды багуу көп каражаттарды талап кылбагандыгы менен түшүндүрүлөт: алар жазында, жайында жана күзүндө жайлордордо багылган, кышында болсо тооттарды кар алдынан ойой эле таап азыктанышкан.

Көчмөн-малчыны күнүмдүк турмушунда да, согуш мезгилииңде да атсыз элестетүү кыйын. Ат бир жерден экинчи бир жерге кочуп журуу каражаты болгон: аны минишкен, унаа катарында пайдаланып, чийнеге, арабага чегишикен. Жылкынын эти тамакка жумшалган, бәэнин сүтүнөн даамдуу кымыз ичимдиги даярдалган. Аттын кылынан аркандарды эшишкен, ал эми алардын иштөлгөн терилери бут кийим, ат жабдыктарды жасоого жумшалган, кымыз жана сүттөн даярдалган азыктүлүктөрдү сактоочу идиштерди жасашкан. XVII к. тарыхчы Махмуд ибн Вали мындай деп жазган: «Алардын (кыргыздардын — О.К.) күндолук жашоо каражаты тамакта да, кийимде да жылкы менен койлор, айрыкча жылкынын эти жана кымыз деп аталган бәэнин сүтү, ушул жаныбарлардын жүнү жана териси болгон».

Кой чарбасы да көчмөндөргө эт, сүт, жүн жана тери берген. Кыргыздар койдун жүнү менен терисинен көптөгөн эң керектүү нерселерди жана үй-тиричилик буюмдарын жасашкан. Кыргыздардын бай феодалдарында З миңгечейин койлор болгон.

Памирдин, Алайдын, Төцир-Тоонун бийик тоолуу райондорунда топоздор өстүрүлгөн. Кыргыздар бул чыдамдуу жана жонокай айбанатты тоолордун барууга кыйын болгон жерлеринде жүк ташуу үчүн пайдаланышкан. Мындан тышкary, топоздор сүт, эт, жүн, бышык терилерди берген. Топоздор тоолуу шартка жакиши ылайыкташкандыктын натыйжасында кәэ бир райондордон акырындык менен бодо малдарды сүрүп чыгарган.

Негизинен промысел түрүндөгү аңчылык кыргыздардын чарбачылык ишинде чоң маанилүү орунду ээлеген. Феодал ак союктөр үчүн аңчылык көңүл ачуу (ит агытып, күш салуу) болгон, ал эми кедейлер үчүн ал көп учурда жашоонун бирден бир каражаты да болгон. Кыргыздарда аңчыларга жана аңчылыкка арналган жоролголор, арбоо, дарымдоо, дубалоо ырым-жырымдары бар.

Кыргызстандын жерлеринин негизги бөлүгү жайыттар болсо да, XVI–XVIII кк. кыргыз уруулары мал чарбачылыгы менен катар дыйканчылык менен да кесиптенишкан. Кыргызстандын калкы байыркы доордон бери ар түрлүү дан өсүмдүктөрүн да айдашкан.

Монголдордун чапкынинда бүлүнгөн, түшүмдүү Чүй, Талас өрөөнүндөгү, Ысык-Көл ойдуңудагы, тоо этектериндеги жерлерди жарым кочмөн кыргыз калкы кайрадан жандандырган. Кыргызстандын мол тоо суулары бардык жерлерде сугат дыйканчылыгын жүргүзүүгө мүмкүндүк берген. Кала берсе Алай жана Карагединдин бийик тоолуу райондорундагы талаалар да сугарылган.

Дыйканчылык Фергананын тоо этектериндеги райондордо абдан өнүккөн. Дыйканчылыктын кандайдыр бир деңгээлде өнүккөндүгүнө карабастан айыл-чарба техникасы жеңөкөй бойdon кала берген. Талааны айдоонун башкы куралы буурусун болгон. Аны б.з. VIII к. эле Чүй өрөөнүндөгү байыркы дыйкандар пайдаланышкан. Орто Азияда кетмөн менен орок кецири колдонулган. Эгиндер аттардын жана огуздордун жардамы менен басылган. Эгин кол таш жаргылчактарга тартылган, бирок, XVIII к. Кыргызстанда суу тегирмендери да пайда болгон.

Натуралдык мүнөздө болгон кыргыз чарбасында күнүмдүк турмушта керектелүүчү буюмдарды үйдө өндүрүп чыгаруу чоң ролду ойногон. Ар бир үй-бүлө кийимдерди, жип-шууларды, кездемелерди, кийиздерди жана боз үйлөрдүн кереге, ууктарын, кийиздерин өздөрү жасашкан.

Жалпысынан кыргыз коомунда кол өнөрчүлүгү айыл чарбачылыгынан али бөлүнө электригине карабастан металлургияда, металлды жана жыгачты иштетүү, ала кийиз, шырдак даярдоо боюнча профессионалдык кесиптер болгон.

**Соода.** XVI–XVIII кк. Кыргызстанда акча-товар мамилеси начар өнүккөн. Тышкы базарларда жана келген соодагерлер менен соода негизинен алмашуу түрүндө болгон. Жергилиттүү феодалдар өзүлөрүнүн ишенимдүү адамдары аркылуу Фергана орөөнүнө жана Кашикияга мал чарбасынын, аңчылыктын жана кол онорчүлүктүн ар түрлүү буюмдарын отурукташкан-дыйкан чарбаларынын азык-түлүгүнө алмашышкан. Орто Азиянын жана Чыгыш Түркстандын соодагерлери кочмөн кыргыз урууларынын арасында товар алмашуу соодасын кецири жүргүзүшкөн.

Махмуд ибн Вали кыргыз товарларын мүнөздөп келип, калтар түлкүнүн кара терисин, кийизди, койлорду, ак шумкар-

ды жана карчыгаларды, шумкарды атаган. Ал Кашикар соода-герлери өз кезегинде башка мамлекеттердин базарларына кыргыздардын жылкыларын, топоздорун жана кулдарын алыш баргандыгын маалымдайт.

### **Кайталоо үчүн жана өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор**

1. Султан Саид хандын Чыгыш Түркстанда Моголстан мамлекетин негиздеши.

2. Мухамед-Кыргыз жана ага каршы Султан Саид хандын жорттуулдары.

3. Абд ар-Рашиддин кыргыз-казактарга каршы жорттуулуу.

4. XVI к. экинчи жарымындагы Чыгыш Түркстандын башкаруучулары.

5. Абдаллах хан. Абдаллах хандын кыргыздарды жазалашы.

6. Калмактардын Орто Азияга чабуулу. Кыргыздардын калмактарга каршы күрошко катышы.

7. Кыргыздардын саясий түзүлүшү, социалдык мамилелери жана чарбасы.

### **Адабияттар:**

Акимжискин О. Ф. Моголстан, моголы и киргизы в первой половине XVI в. Письменные памятники и проблемы истории и культуры народов Востока. — М., 1969.

Ахмедов Б. А. Историко-географическая литература Средней Азии XVI-XVIII вв. — Ташкент. 1985.

Бартольд В. В. Соч. Т. I, II (I). — М., 1963.

Из истории Средней Азии и Восточного Туркестана XV-XIX вв. — Ташкент, 1987.

История Киргизской ССР. Т. I. — Фрунзе, 1984.

Материалы по истории киргизов и Киргизии Вып. I. — М., 1973.

Молдобаев И. Б. «Манас» — историко-культурный памятник кыргызов. — Бишкек, 1995.

Өмүрбеков Т. Н., Чоротегин Т. К. Кыргыздардын жана Кыргызстандын жаңы доордогу тарыхы: (XVII-XX кк. башы). — Бишкек, 1995.

## КЫРГЫЗДАР ЖАНА КОКОН ХАНДЫГЫ

### § 1. Кыргызстанды Кокон хандыгынын басып альшы

Кыргыз элинин өткөн тарыхы менен таанышканда аз сандуу кыргыздар жетимиши жылга созулган узак убакыт бою күчкубаттуу Кокон мамлекетинин согуштук аракеттерине кантит кайраткерлик менен каршылык корсөтүп турду деген суроого аргасыздан такаласыц. 1762–1832-жюк. эле Кокон хандары Кыргызстанга бир нече жолу каршы аттанашибкан. Ушул салгылаштарда алар өзүлөрүнүн, өз вассалдарынын бүткүл аскерий күчкубатын жумашп чабуул койгондо да кыргыздарды убастылуу гана багындыра альшкан. Кыргыздар менен кыпчактар чет жерлик баскынчылардын эзүүсүнө каршы дайыма көтөрүлүп турган.

Бул суроого жооп берээрден мурда тарыхчылардын алдында башка бир суроо туулат: Кокон хандыгы кандай мамлекет болгон? Миң династиясы XVIII кылым бою ар кандай салттуу ыкмаларды колдонуп, өз башкаруучуларынын бийлигин куралдуу күчтөрдүн, ырайымсыз террорлордун жардамы менен колдоого алуу аркылуу, феодалдык мамлекетин куруп, чындал келген. Өлкөдө феодалдардын ортосундагы өз ара жаңжалдар, так талашкан куроштор өкүм сүрүп, күлчүлүк да расмий түрдө жашап турган. Ал эми анын салык саясаты кандай болгонун «Бересен да бересиц, бербесен да бересиц» деген ылакапка айланган создор айгинелейт. Кокон хандыгынын курамында Түштүк Кыргызстан 1762-жылдан 1876-жылга чейин, ал эми Түндүк Кыргызстан 1825-жылдан 1855–1863-жылдарга чейин болгон.

Кокон хандыгы Миң династиясын негиздеген озбек феодалы Шахрух бий тарабынан түзүлген, ал Бухара хандыгынан болжол менен 1710-жыллы болунуп чыккан Фергана вилайетиндеги бийликти ээлеп алып, өзүн хан деп жарыялаган. Такка отур-

гузуу асеминде аны ак кийизге салып хан котөрүшкөн, бул ыра-  
сым кийин салтка айланып кеткен.

Кокондун алгачкы башкаруучулары кыргыз феодалдары  
менен алакада турган, бирок алардын өз алдынчалыгына кол  
сала алган эмес. Маселен, түштүк кыргыздардын күшчу уруу-  
сунун башчысы Кубат бий (Коват мирза) Оро-Төбө мамлеке-  
тигин (Фергана орөөнүн эң батышы) башкаруучусуна каршы  
жортуул жасаган учурунда ал Коон башкаруучусунун тең  
уккүттүү союздашы катары чыккан, аны Бухаранын жылнаама-  
лары «Эрдананын таянычы» деп аташкан. Бул чынында эле  
ушундай болду бекен?

Оро-Төбөнүн жерлеринде кыргыз уруулары кочуп-конун  
жүрүшкөн. Алар Оро-Төбө башкаруучулары Бухара менен  
Кокондун ортосунда эптеп эбин таап, өз коз карандысыздыгын  
сактап жүргөнүн өз көздөрү менен көрүшкөн. XVIII кылымдын  
ортосунда Оро-Төбөнүн картайып калган башкаруучусу  
Фазыл бий Бухара менен Кокондун кол салусунан биргелешип  
коргонуу үчүн Гисардын алсыз башкаруучусу Мадамин бий  
менен союз түзөт. 1754-жылы жайында Бухаранын аскерлери  
Оро-Төбөнүн чек араларына батышынан, союздаш кокон-кыр-  
гыз аскерлери чыгышынан жакындап келишет. Бирок Фазыл  
бий менен Мадамин бийде каршылык көрсөткүдөй күч жок  
болгондуктан, алар мындаича айла табышат. Кубат бийдин  
атынан дедиртип, Оро-Төбөнүн башкаруучусуна жалган кат  
жазышип, катта Бухара хандыгынын аскерлерине биргелешип  
кол салыш үчүн кокондуктар жана кыргыздар менен биригели  
деген сунуш айттылат. Бул жалган кат атайын чабарман аркылуу  
Бухаранын күзөтчүсүнүн колуна тијет да, андан соң Рахим  
хандын өзүнө жеткирилет. Бул Рахим ханды каттуу ачуулантат.  
Анын башышынан эле Эрданага ишенбей жүргөн жайы бар экен.  
Эми ал түздөн түз чыккынчылык кылдың деп аны күнөөлөйт.  
Эрдана Куранды кармап каргануга аргасыз болот.

Рахим хан Эрдананын мунусуна ишенгени же ишенбегени  
белгисиз, бирок ушул окуядан кийин Оро-Төбөгө каршы биргелешип  
кол салуу тууралуу сөз да болушу мүкүн эмес эле. Көп  
отпөй Бухара эмири өз аскерин Фазыл бийдин ээлигинин чек  
арасынан алыш кетет.

Кокондуктардын лагерине Кубат бийдин Оро-Төбөгө жибер-  
ген каты тууралуу айыц кеп тарапла баштайды. Кыргыздардын  
башкаруучусу өзүнө негизсиз айып коюлганчыгына кыжыры ке-  
лип, Коон ханы менен түзгөн союздан ачык эле чыгып кетет  
Эрдана менен байланышуудан баш тартат. Эрдана болсо Оро-

Тебөгө жалгыз кол салууга батына албайт. Ошентип, бул сапар Фазыл бийдин чакан ээлигин каратып алуу ишке ашпай калат.

Убакыт ото берет, бирок жалган катка байланыштуу окуя Кокон ханынын эсинен кептейт. Ушундан тартып ал кыргыздарга келечекте басып ала турган өлкө катары гана карап калат. Мындай коркунчтан кыргыздардын тайманbastыгы, эркиндик үчүн акыр-аягына чейин салгылашууга даяр турганы жана Кубат бийдин кол башчылык бийик кадыр-баркы гана кокондук төбөлдөрдүн ошол мезгилдеги талоончул кол салуусун токтотуп турган. Ал эми Кокон төбөлдөрү болсо эки жүздүүлүк менен кыргыздарга, алардын таанылган жетекчиси Кубат бийге урмат-сый көрсөтүп турууга аргасыз болушкан.

Кубат бий өз уруулаштары менен Ферганада жана Тенир-Тоодо бир топко чейин көрүнүктүү роль ойногон. Ал тургай Кокондун «Тарих-и Рахим-хан» деген жазма дареги аны «кыргыздардын падышасы» деп атаган. Ал өз атынан, Кокондун негизги союздашы катары Кытай императоруна кайрылуу кат жиберген. Өзүн бүткүл дүйнөнүн жогорку өкүмдары катарында эсептеген кытай падышасы Кашкарга көз артып жүргөндүктөн кыргыздардын Кашкарстандын саясий турмушундагы маанилүү ролун эске алып, кыргыз уруу башчысынын пикирин угууга аргасыз болгон.

Оз ара касташып турган «ак-тоолуктар» менен «кара-тоолуктардын» саясий партияларынын жетекчилери — Кашкардын диний башкаруучулары — кожолор Кубат бийди XVIII кылымдын орто ченинен бери тарта Жунгария менен Түндүк Кыргызстанда үстөмдүк кылып турган калмактарга карши күрошко чакырышкан. Кубат бийдин Фергана, Тенир-Too, Чыгыш Түркстанда кыргыз урууларын баш коштуруу багытында жүргүзгөн күрдөөлдүү иш-аракеттерине караганда ал кыргыздардын борбордошкон бирдиктүү мамлекетин түзүүгө умтулган болсо керек. Деген менен, түздөн-түз документ түрүндөгү сакталган маалыматтар жок, ал эми анын аракеттери, бизге белгилүү болгондой натыйжа берген эмес.

Кубат бийди Россияда да жакшы билишкен. Сибирлик инженер И. Андреевдин XVIII кылымдын аягында Санкт-Петербургда чыккан «Новые ежемесячные сочинения» деген басылмадагы чыгармасында Кубат бий кыргыздардын эң ири он уруу башчысынын ичинде эскерилет. Бухаранын жана Кашкардын жазма даректери Кубат бий «чыныгы өз алдынча башкаруучу болгон, өзүнүн же кызыкчылыгын көздөп, кайсы башкаруучу менен достошкусу, кайсынысы менен касташкысы келсе озү билген» деген пикирди кабарлайт.

Кыргыздардын бул жол башчысы сабаттуу инсан болгон деп ишенимдүү эле айтууга болот. Анын башка башкаруучулар менен тез-тез кат жазышын тургандыгы жөнүндө да эскерүүлөр бар. Коондун жана Кашкардын хроникаларында ал көбүнчө «мырза» деген титул менен аталгандыгына Караганда бул сабаттуу инсанга болгон кайрылуу экендигин баамдоого болот. Кубат бий XVIII кылымдын тарыхына көрүнүктүү из калтырган жаркын инсан болгондукунда талаш жок. Ошондуктан чыгыштаануучу П.П.Иванов Кубат бийди «XVIII кылымдын экинчи жарымындағы улуу саясий ишмерлердин бири» деп бекеринен муноздабосө керсө.

**Кыргызстандын түштүк райондорунун каратылышы.** Эрдана кыргыз урууларынын баш кошуп. биригүү үчүн жасаган аракеттери оңдан чыкпагандыгынан пайдаланып, Орто Азияда Коон хандыгынын абалын чындоого каттуу кириштөр. Эзүнүн абалы жетишерлик чындалгына козу жеткенден кийин, кыргыздар менен болгон союзуу артыкбаш түйшүк катары эсептөп. Кубат бий менен болгон мамилесин дароо үзүп таштайт. (Эрдананын кыргыз жерлерин басып алсан деген максаты биротоло бышып жетилет. Эзүнүн ийгиликтөө жетерине ал бекем ишенген. XVIII кылымдын 60-жылдарында түштүк кыргыз урууларынын өзүнчө бирикмеси болгон, аны адигине уруусунан чыккан Акы бий башкарған, Коондун акими Акы бийди Кубат бий менен кагылыштырса болот деп эсептеген.)

Кыргыздардын ортосундагы чыр-чатақты амал менен пайдаланып, хан 1762-жылы Эзгөнгө кол салат. Жергиликтүү элден кураган кол Акы бийдин туусу астында чегинүүгө аргасыз болгондо, коондуктар Ошту басып алыш, кыргыздардын аскерин тоону көздөй сүрүп ташташат. 1764-ж. Эрдана Кожентти басып алууга ниеттенет, ал эми Акы бий болсо Коон аскерлери Чыгыш Ферганадан чыгып кеткенинен пайдаланып, Ошко кол салат. Чоочулаган Эрдана Коженттин акими Фазыл бек менен шашылыш тынчтык келишим түзүп, негизги күчүн Ошту карай жиберет. Ал согушта Акы бий колго түшүрүлөт. Бирок, Ош жана анын чөлөөмү бир топко чейин кыргыздардын көзөмөлүнди кала берген. Кыргыздарга өз алдынчалыгын сактап калыш эң кыйынга турду, анткени Коондун кысымы улам күчөп, ал аскердик күчү, анын кураганышы жана уюштурулушу жагынан алда канча артыкчылык кылыш турган.

Коон башкаруучулары кочмөндорду жеке кураганын күчү менен багындыруу мүмкүн эмес экендигин түшүнүшкөн, ошондуктан алар кыргыз феодалдарынын ортосунда чыр-чата-

тардын отун тутантып жиберүүчү амалдарды да атайылап пайдаланышкан. Бул жагынан Коондун ханы Нарбото бий (1770–1800-жж.) айрыкча ийгиликкө жетишкен. Ал жогорку чиндерди, ардаң наамдарды жана жакшы жайыттарды таратып берип, кыпчак менен кыргыздардын феодалдарынын кадыр-бартууларын өз тарабына тартууга жетишкен. Коон өз тарабына ыктаган кыргыз феодалдарын мындай «урмат-сыйдан» баш тарткандарга каршы тукуруп турган.

Натыйжада XVIII кылымдын 80-жылдарында иш жузүндө Фергана ореөнүндөгү бардык кыргыз жерлери, ошондой эле тоо этектей жайгашкан кыргыз урууларынын бир бөлүгү Коонго көз карапты болуп калган.

Коон хандары эми түндүк-чыгыш тараапка — Ташкен жана Түндүк Төцир-Тоо багытына көз арта баштайт. Ушул кезде көз карандылык коркунучунан күтулуш үчүн сары-багыш уруусунун башчылары Атаке менен Эсенгүл Санкт-Петербургга элчилерин жиберишиет да, өз ара мамилелер абдан татаал болуп турган казактар менен аскердик союз түзүүнү чечишиет. 1786-жылы казактардын султаны Хан Кожо кыргыздардын чақырганына жооп катары сүйлөшүү үчүн өкүлдорун жиберет. Өкүлдорду кыргыз аксақалдары Коондун экспансиясы эки элге тец коркунучтуу экенин ынандырууга аракеттенишип, «коондуктар силер үчүн да, биз үчүн да жалпы душман» деп эскертишиет. Бирок султандын өкүлдору өто эле кемсинген талаптарды койгондуктан кыргыздар аны кабыл алган эмес. Коон хандары көпкө узабай мына ушул кырдаалды пайдаланып, XIX кылымдын башында региондун түндүк-чыгышында казактар менен кыргыздарга каршы түздөн-түз чабуулга өтөт.

Кыргыздарга каршы Коондун басып алуучулук саясатынын алгачкы кадамдары Нарбото бийдин уулу Алим-хандын (1801–1809) сурагынын учурuna туш келет. Ал бир нече жолу ырайымсыз талоончул жорттуулдарды жасайт. Ал тургай «Тарих-и Шахрухи» деген аполоgetчил чыгарманын автору Нияз Мухаммед Молдо да хан «таш менен жерден» башканын баарын тыптыйпил кылды деп мойнунга алууга аргасыз болгон. Бирок хандыктын эң мыкты деп эсептелген аскер башчысы Ыдырыскул бий башында турган аскеринин кетмен-төбөлүк кыргыздарды баш ийдирим деген аракети текке кеткен.

1806-жылы май айында коондуктар Оро-Төбөнү басып алат. Баскынчыларга каршы жергиликтүү кыргыздар көтөрүлүп чыгат. Бул кырдаал Бухаранын эмири Хайдарга шаарды тартып алып, аймагы менен эмирятка кошуп алууга мүмкүнчүлүк

түзгөн. Эч алуу максатын көздөп, кектенип калган Алим хандын аскерлери 1809-жылы Ташкенди ээлеп алат. Ташкен кийин Кокон хандыгы ээлеген жерлердин курамына кирип, Талас менен Жети-Суунун кыргыздары менен казактарына каршы согуштук плацдарм катары кызмат кылган. Бирок жортуулдардан анча майнап чыккан эмес. Бул үчүн Алим хан өзүнүн төрөлөрүн күнооолот, каттуу жазалаган. Мындай жазага кыжыры кайнаган төрөлор Алим ханды олтүрүп, такка анын иниси Оморду отургузат.

Агасынын баскынчылык саясатынын демин сууттай улантыкан жаңы ханды (1809–1822) да кетмен-төбөлүк кайраткер кыргыздарга каршы жасаган жортуулдарынын ийгиликсиз аяктаганы каттуу кыжырланткан. «Тарих-и Омар-хани» чыгармасынын автору Мырза Каландар мууну мындайча маалымдайт: «Мурда Нарбото да кетмен-төбөлүктөргө каршы бир нече жолу аскерлерин жиберген, бирок хандыктын мындай иште такшалган төрөлору да, аскер башчылары да, мамлекеттин бийлик ээлери да козголоңчул элди (кыргыздарды — В.П.) кантитп он жолго салуу тууралуу пикир алышып, канчалык кеңешпесин, бул тоолуу аймакты багынтуунун амалы табылган эмес». Документтер мындай маалыматты да берет. XIX кылымдын башында кыргыздардын баскынчыларга каршы баатырдык күрөшүн Сатыке деген башкарған экен, ал уруулаштарынын арасында катардагы эле жоокер болсо керек, анткени ал эч жерде «бек» деп да, «бий» деп да аталбайт.

Мырза Каландар маалымдагандай Омор хан ақыр-аягында өзүнүн кеңешчилерин жыйнайт, алар нарк-ызаат сактап, мууну айтышты: «О, таксыр! Сиздин кудурет-күчүнүздүн гүлзары ар дайым гүлүн жайнатып, көңүл кубантып турсун. анткени ып-ластыктын тикенектүү сөңгөгү тамыры менен жулунуп, алдамчылыктын адамдары жана казак уруулары бириндетилди. Сиздинкідей улуу доор даңазалана берсін! О шах — дүйнөнүн оқумдары! Балит бир дөбөт, ары жок наадан, кыргыздын бир тобу менен жолдо ушундай талоончулук кылган Сатыкеден башка эч ким калган жок, ал ошон үчүн шаарлар менен өлкөлөрдүн баарында жаман атка конду. (Башка шаарларда, ал тургай өлкөлөрдө жаман атка конушун тилем, душмандары ушунча карап жаткан соң. Сатыке кудуреттүү инсан болсо керек. — В.П.)

Эгерде бул зияндуу каракчы колунузга түшүшүн кааласаңыз, кыштын чилдесинде камынуу керек, анткени кыргыздар үчүн кыш оор мезгил болот...

Кыргыздардын бул кездеги абалынын оордугунан пайдаланып, аларды бир аз күч-аракет жумшап, басып алса болот. Дасылкан күчтүү аскер башчыларынын бирине айла-амалдын ачкычы менен бул кыйынчылыктын дарбазасын ачууга буйрук берип коюшунуз зарыл. Муну мындайча аткаруу керек: буга дайындалган аскер башчы көп аскер менен ботон көздөн жашыруун барып, бул куу каракчыларга андоостон түнкүсүн кол салат, ошондо азыркы... кеңешменин негизги максаты орундалат».

Сарай торөлөрүнүн (булардын ичинде чыккынчы кыргыз феодалдары да болушу мүмкүн) кеңесине макул болгон Омор хан 1821-жылы кышиында Кетмен-Төбөгө Наманган акими Сейиткул бектин отрядын жиберет, ал кар күрткүлорүнөн кыйынчылык менен отүп, эпте ашууну ашып барып, сакчыларын андоостон колго түшүрүп, чепке киришет. Чепти талап алып, көп туткун менен Коконго кайтып келишет. Кокондо Сейиткул бекти ардаатап тосуп альшат, ал хандан көп белек, тартуу алат.

Кокон хандары кыргыз урууларынын ортосундагы чырчатактарды амалкойлук менен пайдаланышкан, кээде өзүлөрү да алардын арасында атайылап чатак чыгарууга чейин барышкан. Маселен, 1821-жылы жайында Омор хан кыргыз уруусунун башчысы, Касан шаарынын акими күтлүк-сөйт уруусунун башчысы Бек-Назарды Ош—Кашкар багытында кочуп-конуп жүргөн сарыбагыш уруусуна каршы аттантып, «...сарыбагыштарды кыра бергин, эч кимисине ырайым кылбагын...» деген каттуу талап коёт. Бек-Назарга жардам ирстинде кокондуктардын бир отряды кошо берилет. Бек-Назардын жортуулу бардык жерде талоончулук менен, кыргыздарды өлтүрүү менен коштолуп жүрүп отурат. Омор ак кызматы үчүн Бек-Назарды марттык менен сыйлаган. Кокон хандары өз ээликтөрөн кеңейтүү үчүн кыргыздардын уруу ак сөөктөрүнүн ичинен чыккан чыккынчыларды мына ушундайча пайдаланышкан.

**Түндүк Кыргызстандын каратылышы.** XIX кылымдын биринчи чейрегинде Кокон хандыгынын баскынчылык менен каратылып алган жерлери кийла кеңейип, анын чек арасы түндүк кыргыз урууларынын аймагына чейин жеткен. Кокон хандары Чүй ороонунун, Борбордук Тәцир-Тоонун, Ысык-Колдун мал чарбачылыгы менен кесиптенген калкын салык, азыктүлүк, сырьё, жылкы, кул берип турруучу объект катары карашкан. Ошондуктан Омордон кийин бийликке келген Мадали хан (1822–1842) хандыктын түндүк-чыгыш чектериндеги согуштук баскынчыл аракеттерин күчтөкөн.

Бул кездे бир жагынан уруу аралык чыр-чатақ ырбаса, экинчи жагынан казак уруулары менен болгон күрөш күчөп, кыйын кырдаал түзүлүп турган. Бул, албетте, Коңондун максаты үчүн жакиши жагдай түзүп берген. 1825-ж. Мадали хан солто уруусу менен сарыбагыш уруусунун ортосунда жаңы чырчатақ чыкканын утуп, дасыккан аскер башчы Ляшкер-күпебегинин башчылыгы менен 4 миндей аскерди жиберет. Солто уруусу жана сарыбагыштардын бир бөлүгү Коңондон келген бул зордукчуларга баш ийүүгө аргасыз болуп, салык толой башташат. Сарыбагыштардын Россияны жактаган болугү болсо Ысык-Көлдүң көздөй жер оойт. Бул жер оогон сары-багыштар көлдүн жергиликтүү эли Россияига элчилерди жибергенинен, алар келе турган маал жакындан калганинан мурда эле кабардар болушкан.

Ушул учурда коңондуктар да көл боюнда бийлигин чындоого шашылыш киришишет. Соз болуп жаткан бул окуяны өз көзү менен коргон сибирлик соода приказчиги мындай деп билдириген: «Ушул жылдын (1824 — В.П.) апрелинин бирлеринде башчылыктын уруксаты боюнча Жети-Сууда кочуп-конуп жүргөн ар кайсы кыргыздардан аласаны жыйноо үчүн чет өлкөө чыктым, ушул иш менен сентябрغا чейин болдум, сентябрдын аяк чөндөринде аласа ордуна алган койлорду сатуу үчүн Кытай шаары Кулжага кирдим...

Жети-Сууга келгенимде, Иле суусунун аркы ойузунөн келген кыргыздардан Коңон ханы озун баш ийдирип алыш, салык алыш туруш үчүн жапан таш кыргыздарына 4000 аскер жибергенин уктум. Чүй дарыясынын өндүрүнүү кочуп-конуп жүргөн Султу жана Арбагаш (солто жана сарыбагыш. — В.П.) деген кыргыздардын Коңон аскеринен корккондору дароо Коңонго баш ийип, талап кылган салыгын беришти, ал эми тәңи (Атаке бийдин тукумдары) Ысык-Көл бойлой кочуп-конуп жүргөн бугулардын арасына, мындандын бир аз эле мурдаарак уулдары Омскиде болуп келген бийлердин конуштарына кочуп кетишти. Коңон аскерлери Каشتак арылуу (Кастек ашуусу — В.П.) Кащкардан түз келчү жолдон өзүн коргоо үчүн тоонун этегин кыйгап отуп. Чүй дарыясынын агымын бойлой үч күн жүрүп, чынданууга тоクトоду, укканга караганда ал жерде биротоло калат дейт».

Мында Бишпек (Бишкек) чеби тууралуу сөз болуп жатышы мүмкүн. Анткени ал юшондон көп өтпөй эле курулуп, анда бир кыйла коп сандагы аскер гарнизону турган. Коңон акимдери ушул жерден Ысык-Көлдүн кыргыздарына хандын бийлигине

баш ийип, салык төлөгүлө деген талапты койгон кат жиберишет. Кыргыздар кокондуктардын бул катын алгандан кийин өзүлөрүнүн абалы абдан эле татаал болсо да, чечим кабыл алууга ашыгышкан эмес. Ушул тапта кытайлар тарабынан туулган коркунуч да оцой болгон эмес, алар эбактан бери Ысык-Көл ороонун тартып алууга көз артып келген.

Кыргыздар өзүлөрү Россияга жиберген элчилигин чоң үмүт менен күтүп турушкан, алар көп убакыт отпой эле орус миссиясынын мүчөлөрү омскилик гарнizonдун дарыгери Ф.К.Зибберштейн жана хорунжий Т.В.Нюхалов менен бирге келишет. Бул орус миссиясы өзүлөрү менен кошо кыргыз уруу башчыларына орус бийликтөриңен конкреттүү сунуштар айтылган катты тапшырышат. Кокон бийликтөри бул кабарды угары менен шашылыш түрдө Ысык-Көлгө өз элчилик миссиясын жиберет. Мына ушундан кийин орус жана кокон элчилери менен кыргыз манаптарынын жолугушуусу болот. Кыргыз манаптарынын алдында бул жолугушууда эки жолдун бирин тандап алуу, б.а. мындан ары ким менен бирге болуу керек, кимдин букаралыгына оттүү керек деген маселе турган. Манаптардын ичинде ар кандай саясий көз караштагылар, алардын ичинде Кокон менен бир союзда болууну жактагандар да болот. Бирок манаптардын бардыгы төң мүмкүн болушунча өз көз карандысыздыгын жана өзүлөрүнүн артыкчылыктарын сактап калууга далалат кылышкан.

Ф.К.Зибберштейндик билдиригүүлөрүндө хандын жиберген өкүлдөрү «руу башчыларынын (бугу уруусунун — В.П.) Кокон хандыгынын букаралыгына оттүүнү жана биргелешкен күчү менен саргазын (сарыбагыш — В.П.) кыргыздарын талкалоону» сунуш кылышат. Орус элчилигинин атынан хорунжий Т.В.Нюхалов: орус бийликтөри бардык кыргыздарга бирдей жардам берүүгө даяр жана алар күч-кубаттуу Россиянын калкалоосунда гана өзүлөрү эңсегендей коргоого ээ болушат», — деп билдиред.

Кимдин букаралыгына оттүү керектиги жөнүндө биротоло чечим чыгарыш үчүн, Ысык-Көл ороонундо көчүп-конуп жургон негизги уруу башчылары, Жыргалаң суусунун боюна чогулушат. Бул жерде кызуу талаш-тартыштар болот. Кээ бир кыргыз манаптары далил катары Кокондун аскери Ысык-Көлдүн босогосuna келип калды, ошондуктан кокондуктардан коркунуч көбүрөөк болуп турат, кокондук элчилердин сунушун кабылда-сак туура болот. Ал эми Россия бизден ото алыс, андан жардам тез келе койбoitт дешиет. Акырында уруу башчыларынын копчулук Россия менен союзга биригүүнү колдоп чыгышат.

Ф.К.Зибберштейн бул тууралуу мындай деп жазат: «Акырын хорунжий Нюхаловдун орундуу кебине ынанып, Россиянын күч-кубатынан озулөрү күткөн күчтүү колдоого ээ болоруна ишенген Олжобай бий менен Жапалак бий Кохания жөнүндөгү аркандай ой-пикирди четке кагышып, даңктуу Россия державасы менен кошулууга озулору өрнөк көрсөтүшүп, бардык башка уруу башчыларын оз аркасынан ээрчитип кетиши».

Ысык-Көлдө болгон манаптардын курултайынын жыйин-тыкстары Мадали хандын кыкырын келтирген. 1831-жылы ал кыргыздарга каршы эки аскер кошуунун жонотот. Чүй орөөнү тарантан Лишикар-кушбеги башында турган аскерлер, ал эми Ферганадан Когарт ашуусу аркылуу Борбордук Төцир-Тоого ашып түшүп, хандын миңбашчысы Хак-кулунун арбын колу Ысык-Көл ороонун көздөй багыт алат. Ысык-Көлдү каратып алары менен кокондуктар Барекондо, Конур-Өлюңдө, Карап-Көлдө жана башка жерлерде шашылыш түрдө аскер чөптерин куруп жиберишет. Мурдагыдай эле кокондуктардын жецил жол менен ийгиликке жетиштине сарыбагыш менен саяктын, саяк менен бутунун, сарыбагыш менен бутунун ортосундагы феодалдык, уруу аралык чыр-чатактардын ырбап кетиши жана бир катар бийлер менен манаптардын баскынчылар менен союзга биригип кетиши себеп болду.

Ошондой болсо да, кокондуктардын Ысык-Көл ороонун каратып алышын салтанаттуу жүрүш катарында баалоо жаңылыш болоор эле. Карапайым көчмөн эл чоочун жерден келген баскынчыларга каршылык корсөтүүнү эч убакта унтушкан эмес. Бир туугандар Атантай менен Тайлак башында турган Нарын кыргыздары — саяк менен чөриктөр көтөрүлүш (ийгиликсиз аяктаса да) чыгарышкан. Элдин баскынчыларга каршы айыгынкан каршылык корсөтүүсү аларды бардык маанилүү стратегиялык конуштарда. Борбордук Төцир-Тоодогу Жумгал. Күртка сыйктуу чөптерде бир кыйла көп сандагы гарнизондорду кармап туруга мажбур кылган.

Мына ушул эле учурда Кокон хандарынын түштүк-батышты көздөй экспансиясы башталган болучу. 1834-жылы Мадали хан Карагенини басып алганда, ал жердеги тейит уруусу Памирди көздөй кочо качат. Мына ушундан көп отпой эле Памир жери озү да кокондуктардын бийлиги астында калат. Бирок бул жерде белгилей кетчу нерсе Памирдеги Кокон хандыгы орноткон бийликтин аты эле болгон.

Мадали хандын бул жортуулу Шинжан бийликтөрүн катуу тынчсыздандырып салат, ошондон улам атайдын келишим түзү-

лүп, бул келишим боюнча Кокон хандары Чыгыш Түркстанның негизги алты шаарында өз соода өкулдөрүн карман турууга укус алат.

Хандын кызыкчылыгы үчүн түндүк чек араларда да окуя анын оюндағыдай өнүгүп берген. Ташиен акими Ляшкар-кушбеги буғу уруусунун карапайым элден куралган колун талкалап, анын чегинген отряддарын Иле өлкөмүнө чейин сүрүп барат. Чүй өрөөнүндө Чалдыбар, Кара-Балта, Ак-Суу, Пишке (Бишкек), Токмок, Каастек сыйктуу бир катар чептер пайда болгон. Хандыктын түштүк чек араларында да хандын көп аскерден турган Таш-Коргон, Кан, Дароот-Коргон, Сопу-Коргон, Кызыл-Коргон сыйктуу көптөгөн аскер чептери салынган. Чыгыш чек араны Тогуз-Торо, Жумгал, Куртка, Конур-Өлюң, Барскон, Кара-Кол жана башка чептер курчап турган. Бул чептердин бардыгы тең каратылып алынган райондордо акимчилик борборлоруна айлантылган. XIX кылымдын 40-жылдарында белгисиз бир автор муну белгилеп кетиптири: Коханиянын чек аралары чептер менен курчалган, аларда отүп бараткан кербендерди текшерүү жана көчмөн урууларга көз салуу үчүн туруктуу гарнизондор турат...»

Кыргызстандын түштүгүндөгү Кокон чептери бул учурда кытай агрессиясына каршы тосмо катары да пайдаланылган. Кашикайядагы Цин бийлигине каршы көтөрүлүш жецилип калгандан кийин Жангирдин аскерлеринин калдыгы Алайдагы кыргыз урууларынын аймагына келип жашынган. Пекин өзүнүн аскер башчыларына бул козголоңчуларды жазалоого буйрук берет, бирок манжу-кытай аскерлери Сопу-Коргон менен Кызыл-Коргондун дубалынын тегерегинде жыйырма күн топурап турушуп, ақыры кайтып кетүүгө аргасыз болушат.

Кыргызстандын аймагындагы Кокон чептери жергилитүү калкка каршы талоончул жорттуулдарды жасоо учурунда өзүнчө таяныч пункттар катары кызмат кылган. Анын дубалдарына кокондуктар кыргыздардан коргонгон учурда баш калкалашып турушкан. Албетте, начар куралданган көчмөн кыргыздар ал чептерди ала алышкан эмес. XIX кылымдын орто чениндеги орус документтеринин биринде «кокондуктар ушул чептерге таянып алышып, ар бир ыңгайлуу учурда кыргыздарды талаптоноп, кысымга алып турушкан» деп айтылат.

Кээ бир кыргыз манаптары да кокондуктарга ожшештуруп, өзүлорунө коргон-чептерди курушкан. Мындаи чеп-коргондор, албетте, мурда деле курулуп келгени менен сейрек кездешкен. Буга мисал катары Кетмен-Төбо өрөөнүндөгү Улук-Коргонду

айтсак болот. А дегенде Кокон бийликтери курулуп жаткан курулуштарды тоクトоттуруп салган, ошондуктан бийликтин алгачкы жылдарында салынган чептер тууралуу маалыматтар жок. Бирок, кыргыз феодалдарынын коомдук кадыр-баркынын ёсун, материалдык абалынын жакшыргандыгына жараша мындай курулуштарды куруу бара-бара көбөйгөн. Бул сияктуу курулуштар согуш объектиси катары эмес, хан кызматында жүргөн кыргыздардын феодал-чиновниктеринин акимчилик кылуучу ордосу да болуп турган. Мындай курулуштардын айрымдары ханга милдеттүү түрдө кызмат кылбаган уруу башчыларынын ёз ордосу катары да кызмат кылган. Феодалдар курган ордолор ошондой эле урук-уруу ак соөктерүнүн отурукташып жашоо турмуш-тиричилигинин алгачкы очоктору катары да роль ойногон.

Кандай болгон күнде да ёзунө таандык чеп-коргондун болушу аны курдурган адамдын кадыр-баркын бир топ жогорулаткан. Маселен, Талас өрөөнүндө кыргыз феодалы Нурак Ажибек уулуунун ёзү курдурган чеби болгон, ал ошол мезгилде ташкендик аким Азиз-парваначы тарабынан Талас кыргыздарына бий болуп шайланган. Ушул эле өрөөндө саяк уруусунун белгилүү башкаруучусу Садыр да ёзунө чеп-коргон салдырган.

Ысык-Көлдө кокондуктардын чептери көтөрүлүш чыгарган кыргыздар тарабынан талкаланғандан кийин (1843-ж) белгилүү манап Боронбай Жууку суусунун боюна Кызыл-Үнкүр деген жерге чеп-коргон салып, аны ёзунүн ордосуна айлантыкан. Боронбайга бул чеп-коргонду салууга буту менен сарыбагыш урууларынын ортосундагы уруу аралык чыр-чатақтын курчушу себеп болсо керек. Бул чеп-коргон Чыгыш Түркстандагы кербен жолдордун тоомунда тургандыктан, стратегиялык жактан маанилүү орунду ээлеген. Чепте ичинен жашырынып ок ата турган көзөңөктерүү, эгин, ар кандай оокат-мүлк сактоого ылайык-талган кең-кесири болмөлөрү болгон. Чепти 30 жигит кайтарган. Ушул эле мезгилде, Санташ ашуусуна сарыбагыш уруусунун чоң манабы Ормон да ёзунө чеп курдурган, чеп курулушун колому — чоңдугу жагынан ал бутунун манабы Боронбай менен атаандашкысы келсек керек. Бирок кыргыздардын курган чеби тийиштүү инженердик тажрыйбага таянбай, начар курулгандыстан, тез эле урап калган. 1856–1857-жылдары ушул аймак аркылуу откон П.П.Семенов-Тянь-Шанский, «Боронбайдын чеп-коргонунун чалдыбары гана калганын» белгилеген.

Кокон хандыгынын, Цин империясынын жана Россиянын ёз ара күрөшүндө Кыргызстандын маанисине баа берип келип,

батыш сибирлик генерал-губернатор Г.Х.Гасфорп XIX кылым-дын орто ченинде минтип жазган: «Жапан таш ордо ээлеп турган аймак өтө ыңгайлуу, алар жайгашып турган жердин табиятынын бекемдиги жана башка кыргыз (казак — В.П.) урууларына караганда анын күжүрмөн духу бул ордону ээлеп алуу маселесин үч державанын ар бири үчүн өтө маанилүү предметке айландырып отурат».

Кыргызстандын Кокон хандары тарабынан каратылышы Орто Азиядагы абалды байкаларлык даражада өзгөрткөн. Эгерде бийликтө кумарланган урук-уруу тобөлдөрү баскынчылар менен кызматташып кетсе, кокондук бийликтөр менен өзүлөрүнүн феодалдарынын кош эзүүсү карапайым калкты өтө начарлатып жиберген. Элдин эсинде бул мезгил ырайымсыз эзүүнүн жана зордукчулуктун, түнөргөн муктаждыктын жана укуксуздуктун караңгы бир тилкеси катары сакталган. Бирок тарыхта Кокон эзүүсүнө каршы баатырдык күрөштөрдүн миндерген мисалдарын сактаган тарыхый окуялар да бар. Бул кайраттуу жана эркиндикти сүйгөн көчмөн элдин чет жерлик баскынчылар менен эч качан элдешпестигинин далили болуп саналат.

## § 2. Кыргызстан Кокон хандыгынын эзүүсү астында

«Эгерде хандын зекет-пашасы өзүн көпүрөмүн десе анда ал көпүрөдөн өтпөгүн», — дешкен кыргыздар кокондук салык жыйноочулар тууралуу. К.Маркс «Чыгыштык эзүүнүн башкы милдети салыктарды сыйып алуу» деп туура белгилеген. Саякатчылардын бири ушул пикирди мындайча ырастап жазат: «Коханияда чиновниктердин колундагы бийлиkti кыянаттык менен пайдаланышы бардык чектен ашып кеткен. Эл баш көтөргүс, тил кайтаргыс болуп бутүптур. Хан өзү болсо тиран катары сурак жүргүзөт, анын бир эле айткан сөзү боюнча карапайым кишилерди мындай көёлу, эң жогорку төрөлөрдү да өлтүрүп салышат», деп жазат.

Кокон хандыгында малдан алышу салык өтө оор болгон. Ал салык зекет деп аталашп, малдын 1/40 болугү олчомундө жыйналган, бирок «ал салык өтө зордукчуулук менен жыйналгандыктан кыргыздар жыл сайын коросундагы малы үчүн кырктын дээрлик 20 бөлүгүн салык катарында берип турса керек». Жер салыктары жана аскерде кызмат өтө (тагыраак

айтканда, элдик кошуунга аскер алуу) хандык эзүүнүн оорчулугун ого бетер күчтөктөн. Кокон бийликтери тоолук кочмөндөрдүн уруу тобөлдөрү менен ар кандай амалдар аркылуу өзүлөрүнүн мүдоосун жүзөгө ашырып турушкан. Көптөгөн кыргыз феодалдары хандан ар кандай чиндерди алышып, хан жүргүзгөн иштерде көрүнүктүү роль ойноо менен өз элиниң мүдоосуно карабастан, өз кызыкчылыктарына жараша өзбек феодалдары менен биригип алака-катыш жүргүзүп турушкан.

Хандын зекетчилеринин талоончулугу эмгекчи элди жакырчылыкка алыш келген, алардын ырайымсыздыгына жана зордукулугуна чек болгон эмес. Кокондук жылнаамачы Абу Убайдулла зекетти жыйнагандан кийин Ташкен акими Ахмед мырза жиберген торт киши келип, «оз билгендөрин жасашып, калктын мүлкүн зордук менен тартып алыш жатканына» күбө болгон. Үшүндай окуяны өз көзү менен көргөндөрдүн дагы бири зекетти төлоөгө мүмкүнчүлүгү жок жарды кочмөндөрдөн салык жыйноочулар қулдукка сатыш үчүн алардын балдарын тартып алыш жатканын жазған.

Хандар менен бектер салык жыйноонун көлөмүн жана салык жыйналчу мезгилди да өз билгениндөй чектей беришкен, ал эми алардын зекетчиleri (же серкерлери) «өлсө, тирилсе да талап кылынган сумманы жыйнап жеткирүүгө милдеттүү болушкан». Кокон хандыгында салыктар эмнелерге гана салынган эмес, б.а. салыкты суу үчүн да, туз үчүн да, токойду пайдаланганы, ар кандай коко-тикенек жыйнаганы үчүн да, базарда соода-сатык жүргүзгөнү үчүн, той-топурлар откөргөндүгү үчүн, өлүктүү көмгөндүгү үчүн да, кыскасы «Салыкты эмнеден алууга мүмкүн болсо, ошонун баарынан жыйнай беришкен», — деп жазат Ферганага 100 жыл мурда келип кеткен А.Миддендорф. — Салык камыш, чырпык, тикенек жыйнап алганга да салынган. Аナン акырында келип, эмгекчи эл өзү курган каналдардын суусун пайдаланганы үчүн дагы салык чектелген».

Ал тургай жаңы салыктарды «ойлоп чыгаруучулар» да болгон. Кокон хандыгынын тарыхын жакшы билген В.Наливкин откон кылымда мындай маалыматты жазып калтырган. Кудаир хандын түшүнди Иса-Олюя деген бир митаам чыккан, ал ханга жаңы салыктардын тизмессин түзүп бергендиги үчүн. Карапайым катчыдан тез эле жогорку даражалуу төрөлөрдүн деңгээлине көторулгон. Орус чыгыш таануучусу А.Л.Кун Кокондогу салык системасы менен иш жүзүндө да, документ жүзүндө абдан жакшы тааныш болуп, кадимки Радищевдин айткан сөзүн бир аз озгортүү менен мындай деген экен: «Дем алуу укугу

үчүн эч нерсе төлөбөгөндөн бир гана аба калды оқшойт». Салыктын озү канчалык оор болгон сыйктуу эле аны жыйиноо да ошондой эле ырайымсыздык менен жүргүзүлгөн. Салыктар толук түрдө белгилүү бир откупщикке берилген, мындай болгондо салык эң аз болгондо үчтүн бирине чейин жогорулап кеткен, же салыкты жыйиноо милдети кыргыз феодал башкаруучуларына — манаптарга милдеттенидирилген.

Кыргыз феодалдарынын пайдасы үчүн салык жыйиноо жана башка милдеттүүлүктөр эң ар түрдүү формада жүзөгө ашырылып турган. Архивдик даректер менен этнографтардын талаа материалдарында салыктын жана милдеттүүлүктүн төмөндөгүй түрлору аталат: союш, чыгым, салык, журтчуулук жана башкалар. Булардын бардыгы жайытты, мал айдоочу жолдорду же малды убактылуу пайдаланууга берүү иштери менен байланыштырылган. Коп учурда мындай салыктар «ыктыярдуулук» формасында болуп, феодалдарга курмандык чалуу түрүндө болгон. Мына ушулардын бардыгы «нарк» деп аталган экономикалык эмес мајбурлоо институтунун ордуна колдонулган адат укуктарын чагылдырган.

XIX кылымдын 50-жылдарынын аягында Кыргызстанда болгон орус саякатчысынын бири ушуга байланыштуу мууну белгилеген: «Дегинкисин манаптар ыктыярдуу берилген зекеттерди аlyшат да, кылмыш кылган күнөккорлоргө айып салышат. Мына ушул сыйктуу кыянатчылык иш кылган үчүн кандай жана канчалык айып салынары тууралуу сөз кылуунун зарылчылыгы да жок. Мансапчыл бийге же манапка озү каалаган ишин аткаруу үчүн кенири жол ачылган».

Бул маалыматты берген саякатчынын замандаши — Батыш Сибирь округундагы аскер командачысы, «манаптар менен калктын ортосунда карама-карпылык жана пикир келинчестик дайыма оқум сүрүп турат» деп корутунду чыгарган. Ал эми феодалдар озүлору болсо хандын атайын «актоо» грамоталарын алып, салыктардан бүт бойdon күткарылган, же «дефтер-и тархани» деп аталган озгөчө тизмеге киргизилген. Алайлык феодал Алымбек датканын медресеси менен вакуфтук жерлери да салык төлоөдөн толук күткарылган. Алымбек датка озү олгондөн кийин бул «жекецилдик» анын мураскорлоруна да откон. Зекеттен ошондой эле таластык феодалдар Байзак датка менен Сарымсак датка да боштуулган.

Кыргыз элинин оор абалы уруулар ортосундагы касташуудан улам да байкарлык даражада томондоп кеткен. Бул жылдардагы кандуу кагылыштар тууралуу коп сандаган жазма

даректер бар. П.П.Семенов Тәцир-Тоону кыдырган экспедициясынан кайтып келатып, «өлүк талаасын» — сарыбагыштар менен бугунун кыдык менен желден уруктарынын ортосунда болгон кандуу кармаштын изин коргон. Кыдыктардын текеберлүү, акым уруу башчысы, жылкыдан эле үч миң баш менчиги бар Самсалы бий, бугунун чоң манабы Боронбай менен чатакташа кетип, Ысык-Көлдүн түштүк чыгышын көздөй көчкөн. Бугулар менен согуш абалында турган сарыбагыштар мына ушул кырдаалды пайдаланып, айылдарга эки тарабынан (бир тарабынан Үмөтаалы, экинчи тарабынан Төрөгелди) андоосуздан кол салган. Бугулуктар колдорунан келишинче кайраттуулук менен коргонушкан, бирок күч тең болбогондуктан сарыбагыштар алардын мизин кайтарып, өзүлөрүн Нарындын башын көздөй кубалап, үйүр-үйүр жылкысын, короо-короо коюн айдан кетишкен.

«Ошондо күн кечтеп калган эле, — деп жазат П.П.Семенов, — биз өзүбүзгө тааныш белди ашып, анын этеги менен «өлүк талаасына» чыкканда, малдын тоонуп калган өлүгү жайнап жаткан экен, алардын арасында кишинин өлүктөрү да бар. Бул талаа мага Сан-Бернарддагы «өлүккана» калтырган таасирден дагы күчтүү болду. Мына ошондо гана улуу ақын Пушкиндин ушул сыйктуу талаага кайрылган томендөгүдөй поэтикалык сөздөрүн эстедим: «О талаа, талаа, сенин бетиңе жансыз сөөктөрдү кимдер чачыш кетти экен?» Кыдыктардын бул кандуу кагылышта 600 адамы олуп, 1200 адамы туткунга түшкөн. Ушул салгылашта Самсалы да өз байлыгынан жана үй-бүлөсүнүн жарымынан айрылган.

Бул жерде баса белгилеп кетчү жагдай: сөз болуп жаткан кан тогулушторгө оттуу жайылтардан салык жыйноо укугу, уруу ортосундагы үстөмдүк үчүн өз ара күрөшкөн кыргыздын чоң манаптары башкы күнокөр болушкан. Бул мезгилде «барымта» деп аталган коңшу айылдардан мал айдай качып кетүү кенири жайылган. Мына ушундай барымта учурунда олжолуу кайткан уруу башчылары, манаптары баатыр деп аталып, бүткүл Кыргызстанга атагы жайылыш турган. Уруулар ортосундагы кагылышта оч алгаңдардын аркасынан кайра оч алуу токтолбой улана берген. Ырас, кээде байлар мындай оч алуудан «күн» толоп берип, өлтүрүлгөн кишинин ордуна акча, товар же мал берип кутулуп турушкан. Мындай кезендерде манаптар аман калышып, алардын азабын кобүнчө карапайым букара тарткан.

Кыргыздар бул мезгилде уруулук белгилерине, кээде гана нагыз тугандык байланыштарына карата бириккен өз алдынча

эл катары жашап турган. Бирок кыргыздардын бул абалы байыркыдай патриархалдык бирикме эмес эле. Анткени уруу-уруктар бир жагынан, эксплуататорлор менен эксплуатациялануучуларга, манаптар менен байларга, экинчи жагынан, катардагы дыйкандарга болунгөн. «Үй» күлчүлүгү, патриархалдык формадагы күлчүлүк сакталып калган, күлдүн эсси илгерки замандагыдай эле аны сатып жиберүүгө же олтүрүп салууга укуктуу болгон.

Ф.Гельвальд бул тууралуу мындайча жазат: «Кара-кыргыздардын ортосунда эч кандай өз ара байланыштар жана эч кандай мамлекеттик мекеме жок. Алардын көп сандаган уруулары бири-биринен караманча болунып калган, ошондуктан алар өз ара касташып, ал тургай ар бир уруу өз ичинен дагы өз-өзүнчө тайпаларга, ал тайпалар дагы майда уруктарга болунып, бири-бири менен касташып турат. Алардын жоокерлеринин бардыгы бүтпөгөн ички күрөш-таймаштарга белчесинен малынып калган».

Кокон хандыгынын жана өз феодалдарынын эзүүсү, эркиндикти сүйгон кочмөндордүү катуу кыжырданткан. Кыргыздар хандыктагы «тынчы жок элемент катары эсептелген». П.Ф.Резник, асырсе, алар «ханга анча баш ийген эмес, кыргыздардын бардык уруулары хан бийлигине каршы чыгууга бириккенде, алардын арасында дайыма толкундоо болуп турган».

Хан бийлигине каршы эң жөнөкөй жана көцири жайылган каршылык көрсөтүүнүн бир түрү тоону көздөй улам терендеп көчүп кетүү болгон, албетте, мындай учурларда зордуңчулукка каршы стихиялуу түрдөгү козголоңдор да чыгып турган. Маселен, кокондук тарыхчы Абу Убайдулла хандын салык жыйноочулары экинчи жолу келгенде 200 атчан кыргыз топтолуп, бул чаңырылбаган мейманчарга кол салганын жазат. Кокондук дагы бир тарыхчы Абди Саттархан казий ошол эле Убайдулланын жазгынын ырастап: «кыргыздар зекет берүүгө макул болушпай, ар кайсы жерлерде зекетчилерди олтүрүп салышкан» деп белгилейт.

Кыргыз урууларынын стихиялуу түрдө чыккан козголоңдорун хан бийликтери ырайымсыз түрдө басып турган. Кокон чептеринде зындандар курулган, ошол зындандарга баш ийбеген, көптөгөн кочмөндер салынып, дембе-дем жана ырайымсыз киши олтүрмөйлөр (казынка отургузуу, башын алуу, дарга асуу), күнөкорлөрдү мыкаачылык менен кыйноо күч алган. Муну хан бийликтери элди корктуу амалы катары пайдаланышкан. Бирок мындай мыкаачы жазалар калк арасында кайра оч алуу маанайын күчтөткон.

Кыргыз элинин кокондуктарга каршы кецири аймакты камтыган күрөшү Кокондун ақыркы ханы Кудаярдын тушунда күч алган. Миң династиясынын бул өкүлү азиялык деспоттордун ичинен алдына жан салбаган сарандыгы жана мыкаачылыгы менен оркоюп болунуп турган. Кудаяр хандын тушунда ансыз да оор болуп турган салык эзүүсү көп эселенип күч алган.

### § 3. Кыргыздардын Кокон хандыгына каршы көтөрүлүшү

Кыргыз элинин хан тиrаниясына каршы күрөшү Кокон мамлекетин жердеген бүткүл элдердин ханга, феодалдарга каршы күрөшүнөн обочолонуп турган эмес. Кыргыздардын Кокон деспотизмине каршы күрөшү казактардын, тажиктердин, озбектердин эмгекчилери — көчмөн элдин да, отурукташкан элдин да ичиндеги табигый түрдөгү союздаштары менен эришарлак жүргүзүлген.

1845-жылы алайлык кыргыздардын көтөрүлүшү тутанган, бул көтөрүлүш бат эле Ош чөлкөмүнө чейин жайылган. Көтөрүлүшчүлорду эмгекчи өзбек калкы колдоого алган<sup>5</sup>. Дарактерде бул көтөрүлүштүн конкреттүү себептери жонундө маалымат жок, бирок анын негизги соккусу Шераалы хандын салык саясатына каршы багытталган болучу<sup>4</sup>. Көтөрүлүш башталганда эле ыкчам өөрчүп кеткен, анткени кыпчак төбөлдорунүн жол башчысы Мусулманкул башында турган хандыктын негизги аскер күчтөрү бул кезде ханга каршы кезектеги көтөрүлүштү басуу менен алектенип. Ташкенде эле. Ошондустан көтөрүлүп чыккан кыргыздар менен өзбектерге каршы күрөштү Кокондо калган аскерлерди шашылыш түрдө жыйино менен Шахрихан вилайетинин акими кыпчак Мухаммед-Азар Кор-Оглы баштаган. Кыргыздар шахрихандык акимдин отряддарына катуу каршылык көрсөткөн. Бирок Мусулманкулдин Ташкенден аскерлери менен кирип келишинин натыйжаласында көтөрүлүшчүлор талкаланат да, кокондуктар эч кыйынчылыксыз эле Ошту басып алып, ал жерде катуу кыргын салат.

Кокондук автор Мулла Нияз Мухаммед өзүнүн Кокон хандыгынын тарыхы боюнча толук жазма дарек катары саналган «Тарих-и Шахрухи» деген китебинде кыргыздардын 1845-жылдагы Ош көтөрүлүшүн мындаайча сипаттап жазат: «Кыпчактардын кончулундогү уйгу-туйгу (Ташкендеги көтөрүлүш тууралуу кабарга байланыштуу. — В.П.) мындан улам келип чыкты: Ош

чөлкөмүндөгү кыргыздардын көтөрүлүшү Уч-Коргонго, Алайдын чек араларына чейин жеткен, Оштун курчоого алынганы Шахрихандын кыпчактарына чейин жетип, алар Мусулманкулга кабар беришет.

Бул коркунучтуу кабарды алгандан кийин кыпчактар Ташкендеги ишин таштап, кыргыздардын чабуулунун мизин кайтарууга киришишти. Башка каражатты талтай, зарылчылыкка кошуун жыйнашып, кыргыздарга чабуул коюшат. Шахрихандын башчысы Көр-Оглы аттуу кыпчак бул вилайеттин кошууну менен борбордун аскеринен эки күн мурда келип жетип, кыргыздар менен беттешип, аларды качууга аргасыз кылат».

«Ош котөрүлүшү басылгандан кийин кыргыздардын кобу туткунга алынат. мындан да кобу хандын жазалоочулары менен болгон теңдешсиз күрөштө курман болот. Туткундарды Коконго айдап барышып, ал жерде аларды ырайымсыздык менен жазалаشتы, — деп жазат В.Наливкин. Мусулманкул өзү болсо «бул жерде тартыпти биротоло орнотуп, бийликтөрge баш ийдириш үчүн» бир аз убакытка Ошто калды. Бирок Шераалы хандын сарайында басымдуулук кылган кыпчак төбөлдерүнө мамлекет ичинде абалды толук калыбына келтирүүгө мүмкүн болбоду. Мусулманкул котөрүлүшчүлөрдү басканча, ири феодалдар — Рахматулла датка жана исфагандык аким Сатыбалды датка Шераалы ханды тактан түшүрүү тууралуу Алай кыргыздарынын башчылары менен кутум түзүштү. Бул кутум онунан чыкты. Шераалы ханды уу ичүүгө аргасыз кылышты, б.а. олтуруп салышты да, мурдагы Кокондун башкаруучусу Алим хандын уулдарынын бири — Муратты хандыкка которушту. Мында кутумчулар элдик котөрүлүштү өз максаты үчүн айлакерлик менен пайдалангандыгына эч күнөм саноого болборт. Мунисуз кутум ишке ашышы мүмкүн эмес эле. Ошентип, котөрүлүштүн кыймылдаткыч күчү кыргыздар менен өзбектердин эмгекчи калкы болгонуна карабастаа, анын үзүрүн Шераалы хандын саясатына кончул толбогон кыргыз менен өзбек феодалдарынын тобу көрүштү.

Мындан көн оттөй эле Кыргызстандын түштүгүндо хандын эзүүсүнө каршы кыргыздардын дагы бир котөрүлүшүнүн оту тутанат. Бул жолу 1847-1848-жык. Намангандын округунун көчмөндорү которулот. Кыргыздар тоодон түшүп келип, Балыкчы деген жерде кыпчактар менен беттешип, бирок жецилип калат, деп жазат Мулла Нияз Мухаммед бул тууралуу.

XIX кылымдын 50-60-жылдары кыргыздар менен казактардын Ташкенди башкарған Мырза Ахмеддин зордукчул иш-

аракеттерине каршы нааразылыгы күчөп, ал бат эле көтөрүлүшкө айланып кетет. А дегенде көторулушчулөр ташкендик акимди бийликтен қулатып, аны жазалоону талап қыльышат, бирок коп отпой эле бул көтөрүлүш бүт бойдон хандын бийлигине каршы бағыт алат. Бул окуяга орус саякатчысы Н.А.Северцев коқусунан күбө болуп калган. 1858-жылдын апрелинде ал туткунга түшүрүлүп, Түркстан шаарына алынып келинген. Бул жерден ал хан гаризону менен бирдикте шаар ичинде көтөрүлгөн кыргыздар менен казактардын курчоосунда калган.

Ханга каршы көтөрүлүш Кокон хандыгынын бардык аймактарын кучагына алып, ал түштүк тарапта эң кеңири қулач жайган. Бул жерде көторулүшкө Алай кыргыздарынын адигине уруусу демилгечи катары чыккан. Алар 40 миң кишиден турган кол курашкан, бирок алардын кәэ биринде гана оқ атма куралдар болгон, көпчүлүгү қылыш, балта, жөн эле союл менен да куралданышкан. Бирок буга карабастан, алар Маргаландан алыс эмес жерде (Самгар деген жерде) кокондуктардын жазалоочу колун кыйратышкан.

Көтөрүлүшчүлөрдо бирдиктүү жетекчилик жок болгон. Элдик копшуундун отряддары уруулук принцип боюнча түзүлүп, ал кими өз алдынча аракет қылган. Бирок, баарынын ой-тилеги бир болуп Кокон ханы Кудаярдын жек көрүмчү бийлигинен күтулууга умтулушкин. Ага өзбектердин, қыпчактардын жана тажиктердин эмгекчи эли активдүү катышкандыктан көторүлүш кеңири қулач жайган. Ошентип, көторүлүп чыккандардын күчү осо берген, улуттук жана социалдык эзүүгө каршы адилеттүү күрөшүндө алардын жеңип чыгууга реалдуу мүмкүнчүлүктөрү бар элс.

Бирок, бул сапар да хандыктын феодал төбөлдөрү элдик кыймылды өзүлөрүнүн саясий максаты үчүн пайдаланган. Төбөлдор Кокон ханы Кудаярды тактан түшүрүп, анын ордуна агасы Малла бекти көторүүнү чечишет. Маселе алар ойлогондой чечилген. Малла бек Кокондун кезектеги ханы болуп, ал эми кыргыздын уруу төбөлдөрү болсо хандыкта өзүлөрүнүн таасирин дагы бекемдөөгө жетишкен. Ал эми карапайым эл болсо бул көтөрүлүштөн эч кандай жеңилдик алган жок, феодалдык эзүү согулундамак тургай, кайра күчоп, хандардын салык саясаты мурдагыдан да ырайымсыз боло баштаган.

1862-жылы жазында Кокондо кайрадан элдик толкундун отуттанды. Бул толкундоого бир топ жагынан кыргыздын уруу феодалдык төбөлдорүнүн өкүлдөрү түрткү беришти. Анткени бул толкундоонун башында Алай кыргыздарынын акими

Алымбек датка турган. Көтөрүлүштүн чыгышына «белгисиз» кутумчулар тарабынан Малла хандын өлтүрүлүшү «себеп» болгон. Сарыбагыш манабы Үмитаалы «ханды сарай кызматчыларынын бири, адигине уруусунан чыккан Алымбек өлтүрдү» деп айткан экен. XIX кылымдын 70-жылдарынын башы ченде хандыкта болуп кеткен белгилүү орус саякатчысы А.П.Федченко мындай деп жазат: хандын тегерегиндеги кыргыздар Малла хандын кончулук кокондук отурукташкан төбөлдөргө ой баштаганын байкаары менен эле, Малла ханды алыш таштап, Сарымсақтын (Шераалы-хандын улуу уулу) уулу Шах Муратты хан көтөрүп жиберишикен. Кыргыздын уруулук-феодалдык төбөлдору оз максатына жеткенине карабастан, элдин кыжырдануусу көпкө чейин токтолгон эмес. Кыргыз эмгекчилери бардык жерлерде хандын акимдерин кууп, Кокондун чептерин талкалап, салык төлоодон баш тарта башташкан.

Бул айтылгандар кыргыздардын Конондуң эзүүсүнө каршы элдик-боштондук күрөшүн оз ара атаандашып турган уруу төбөлдору коп жолу оз мүдөөлору үчүн пайдаланганын дагы бир жолу кабарлайт. Анын үстүнө ошол уруу төбөлдору өзүлөрү оз уруулаштарынын арасындағы толкундоонун отун жасалма түрдө тутантып турушкан. Бардык учурда тигил же билүү болсо көпчүлүк учурда кур алакан калышкан. Бирок, кыргыздардын Конон бийлигине каршы көтөрүлүшү улуттук-боштондук мүнөздө гана эмес, социалдык күрөштүн да — эксплуатация менен эзүүнүн бардык түрлөрүнө каршы күрөштүн маанилүү элементтерин да камтыган.

Тилекке каршы, кыргыз эмгекчилеринин таптык күрөшү ал кезде жалпы алганда саясий жақтан тийиштүү деңгээлге которуло алган эмес. Муну өндүргүч күчтөрдүн начар өнүгүшү, уруулардын оз ара касташып турушу, калк арасында караңгылыктын, кереметтерге ишенүүнүн күчтүүлүгү, эмгекчи элдин момундугу жана түркөйлүгү менен түшүндүрсө болот. Кыргыздардын уруу-феодалдык төбөлдору эмгекчи элдин таптык ацессимин мокотууга аракет кылган. Мында алар карапайым калкты социалдык жана материалдык абалына карабастан, мен кыргызмын дегендин баарынын уруулук кызыкчылыктарынын түбү бир экендиги тууралуу ойго жасалма түрдө ишенидирүүгө умтулушкан. Уруу-феодал төбөлдору кыргыз эмгекчилеринин нааразычылыгын бардык жагынан хандын бийлигин күнөөлөө менен Конондо жана күрөшкө бурууга аракет кылышкан. Алардын бул аракети онунан чыгып калган учурларда элдик

күрөштүн ийгилигинен пайдаланып, кокондук хандардын сарайында өзүлорунун саясий таасириң күчтөшүп, байлык-марtabасын арттырышкан.

Мына ушул мезгилде, айрыкча орус аскерлери Ташкенди алгандан кийин Коқон хандыгынын өзү Россияга вассалдык көз карандылыкка кабылат. Хан территориялык жактан кыскарган мамлекет тагында отурган бойдон калат, бирок анын тышки саясий жана дипломатиялык иштери орус бийликтөрөнин, асырреке ошондон көп отпой бол аймакка дайындалып, эбегейиз администривдик укук берилген Түркстан генерал-губернаторунун колуна оттөт. Эгерде буга чейин орус бийликтөрөнин көңүлү көтөрүлүшчүлөр тарабында болсо, эмки жаңы саясий кырдаалда Түркстан генерал-губернатору Россия империясынын вассалы — Коқон хандыгын активдүү түрдө колдой баштайт.

1867-жылы Алай кыргыздары кайрадан көтөрүлөт. Алар Кызыл-Коргондогу хандын акими Кул датканын зомбулугуна катуу кыжырданышкан эле. Садык Саркар деген башында турган көтөрүлүшчүлөр Кызыл-Коргон чебин ээлеп алышат. Жек көрүмчү аким өлтүрүлөт. Коқон ханы көтөрүлүштү басуу үчүн жазалоочу отряд жиберет, ал отряд элдик көтөрүлүштүн алоолонгоп отун көп кыйынчылыктар менен араң очүрөт. Бирок, үч жылдан кийин, 1870-жылы Алайда көтөрүлүштүн андан да күчтүү оту тутанат. Кудаяр хан Бухаранын эмирине кайрылууга аргасыз болот. Эки деспот бүткүл күчүн бириктирип, Алай кыргыздарынын толкундоосунун отун убактылуу очүрүүгө гана араң жетишет.

Мындан көп отпөй Кыргызстандын түштүк райондору тынымызыз көтөрүлүштөрдүн очогуна айланып, ал хан деспотизми менен эзүүсүнө каршы кыргыздардын ачык элдик согушуна осүп чыгат.

1871-жылы жазында Ферганадагы Сох кыргыздары көтөрүлөт. Кудаяр хан буларга каршы жаңы «согуш министри» Наиб Атабек башында турган 2 миң сарбазды жиберет. Сарбаздар ачык айкашта кыргыздарды тоону көздөй сүрүп таштоого араң жетишет, бирок алардын катуу каршылыгына түш болушат. Ошондо Атабек биринчи жолуккан 12 кыргызды колго түшүрүп, хандын тартибине конбөгөндөрдүн үрөйүн учуруш үчүн көпчүлүктүн көзүнчө дарга асышкан.

Көтөрүлгөн кыргыздар хандын жазалоосунан качып, жолу татаал тоолуу райондорго жашынаарын билген Кудаяр хан тоо арасында салынган чептердин гарнizonдорун чындоого жана ошол аймактарга аскердик жаңы чеп-коргондорду салдырууга

көп конул болгон. Ошол кезде Дароот-Коргон ондолуп, гарни-  
зону дагы толукталган.

Кудаир хан сурек жүргүзүп турган жылдар (1844–1855; 1865–1875) кыргыз эли ырайымсыз эзүүгө туш болгон мезгил катары тарыхка кирди. «Кокон хандыгындағы толкундоорлор тууралуу» деген расмий катында Кашкардагы орус консулу Н.Петровский муңу баса белгилейт.

Кыргыздардын көторүлүшү көбүнчө «хандыктын... жана анын ханы Кудаирдын ырайымсыз, ашынган деспоттук башкаруусунан улам чыккан. Кудаир ханда ырайымсыздык кылууга патологиялык күмәр оорусу да бар болсо керек. Жакын туугандарынын бүтүндөй бир династиялык түкүмүн жок кылуу, ууландыруу, зордук менен басып алуу, бири бирине түкүруу, түн ичинде кол салмай, мурдагы башкаруучуларды тириүлөй казыкка отургузуу, көторүлүшко, атаандашууга, регентчиликке жана башкаларга мыйзамдуу түр бериш үчүн өспүрүм ханзаадаларды уурдал алмай онокоту тыйылбай, биринин аркасынан бири кайталана берген», — деп белгилейт академик А.Ф.Миддендорф. Ошол кезде Коконго келип кеткен Е.Скайлер деген бир американалык адам көторүлүштөн кийин ага катышкан беш жүз түткүнду базарда калып элдин козүнчө мыкаачылык менен олтүрүлгөнүн жазып калтырган. Откөн кылымдын аягында Түркстанда болгон Е.Росс жана Ф.Скрайн деген изилдөөчүлөр Кудаир ханды бүткүл эл жек көргөн, «козголондун кайра-кайра чыгышына» күнөолуу жексур катары мүнөздойт.

1873-жылдан тартып кыргыз элинин Кудаир хандын зулумдугуна каршы күрөшү кадимки эле согушка айланып кетип, Кокондун бул башкаруучусу тактыны таштап, падыша бийликтөринин колтугуна кире качканга чейин токтолгон эмес. 1873-жылкы көтерүлүштүн чыгышына Фергана ороөнүнүн түштүк райондорун жердеген кыргыздарга кошумча салыктын киргизилиши себеп болгон. Ошол кездеги орустун саясий серепчиси (обозреватели) Ю.Россель ушул кырдаал тууралуу мындайча жазган: «Хандын офицерлери ар бир үйгө — үч койдан салык жана тоо арасындағы иштетилген жерлер үчүн жацы жер салыгын салууга келишти». Кыргыздар а дегенде мындай мыйзамсыз жана өто оор салыкты толоөден баш тартаарын жайынча түшүндүрүшүп, нааразылык билдиришти. Ошондо хандын жиберген кишилери мындайда колдонула жүргөн каражаттар менен кыргыздарды «эсине келтире» баштапты. Эч күнөосүз кишилерди уруп-сабап, кыйнап киргениге кыжырданган кыргыздар колдоруна курал алыш, хандын отряддарына

карши көтөрүлүп чыгышты. Кийин кыргыздар жазалоочулардын келишинен чочулашып, оз жеринен алыссы тоо капчыгайларын көздөй көчүштү. Миндеген башка көчмөн чарбалар да булардын жолуна түшүштү. Дәректердеги маалыматка карағанда, 1873-ж. тоолуу жерлерге жалпысынан 20 миң кыргыз, 10 миң кыпчак үй-бүлосу, б.а. болык менен 150 миң адам кочкөн. Булардын баары тең активдүү көтөрүлүшчүлөрдүн катарына откон. Ошентип, хандын зулумдугуна карши эзилгендердин мурда болуп көрбөгөндөй жалпы элдик кыймылы башталган.

Бу сапар көтөрүлүшчүлөргө бостон уруусунан чыккан Ыскак Хасан уулу башкы жол башчы болгон. Бул кишинин омур таржымалы абдан кызык, замандаштары аны «кыргыз Пугачев» деп атаптыр.

Ыскак болык менен 1844-жылы маргалаңык мударистин үй-бүлосундо туулган. Айыл мектебин бүтүп, ал Кокон, анан Маргалаң медресесинде окуган. Атасынын сөзүн укпай 1867-ж. окууну ташташ, озүнүн бостон уруусунун арасынан барып орунчок алган. Ыскак кыргыздар менен биргө көчүп-конуп, алардын кыйын, азаптуу турмушун жакшы билген. Көтөрүлүш башталардан бир аз мурун Алымкулдуң эски кызматташы — майда соодагер Абды Момунга жалданып иштеген.

Көтөрүлүштүн башталышында кыргыздардын атайын оқулдорунун тобу Самаркандағы көтөрүлүшко чыккандарга башчылык кылыш берсе деген сунуш менен Алим хандын небереси Пулатка барышкан. Пулат болсо элге кошулуудан баш тарткан. Андай болсо, Алим хандын небереси мына менмин деп, ошондон көп этий 200 кишиден турган кол менен Ыскак Чаткалга келген. Өзүн Пулат ханмын деп жарыялаган Ыскак Коңонго карши элдик кыймылды жетектейт. Мында белгилей кетчү жагдай, Ыскак көтөрүлүшко жеке башчылык кылган эмес, бийликті көтөрүлүшчүлөрдүн айрым отряддарынын башчылары менен биргө жүргүзгөн. Булардын ичинде эң белгилүүлөрү аنجияндык кыргыз Мамыр Мерген уулу менен чаткалдык кыргыз Момун Шамурзак уулу болгон.

Кудайр ханга ыраазы эмес феодалдар мында да көтөрүлүштү өзүлорунун жеке саясий максаттарына баш ийдириш үчүн элдик кыймылга кошуулуп кетүүгө аракет кылышкан. Алар такка оз кишисин кооп, ошол аркылуу оз кызыкчылыгын жүзого ашырууну каалашкан. Татаал саясий кырдаалда уруу-феодал тоболдору тақтыны ээлоого талапкер болгондордун ар кайсынысын, бирде хандын уулу Насреддинди, бирде Пулат ханды

(Ыңқакты) колдошуп, карама-кашы иш-аракеттерди жүргүзүшкөн. Көтөрүлүшчүлор Түркстан бийликтерине да жардам сурал бир нече ирет кайрылышкан. Бирок түркстандык бийлик хандыктан репрессияга учураган качкындарды кайтарып берүү менен, оз вассалы болгон Кокон ханын колдогон.

Бул саясат Россияга жакындайын деп тургандардын демин суутуп, көтөрүлүшчүлор Россия хандын бийлигин колдойт. аны менен союздаш деп түшүнүшкөн (бул чынында да негизсиз эмес эле). Мына ушундан пайдаланып, көтөрүлүп чыккандарга кашулган дин ишмерлери баарынан мурда элди газаватка — «кайрыдиндерге» — орустарга каршы ыйык согушка үндошкон. буга көтөрүлүшчүлор кулак какпай коё алган эмес. Бул жагдай элдис кыймылта татаал, карама-карышылыктуу мазмун берип турган. Көтөрүлүп чыккандарды өзүлорүнүн тике душмандарына — эксплуататорлорго — феодалдарга каршы күрөштөн алаксытууга аракет кылышкан, аларга реакциячыл саясий ураандарды таңулашкан. Бул көтөрүлүшкө башчылык кылган коп жетекчилердин ырааттуу иш кылбаганынан, кээде алардын оз табынын кызынчылыгын унуп тойгонунаи келип чыккан.

Асырессе. Пулат хан да озун ыраатсыз алыш жүргөн. Кудаяр хан куулуп, Кокондун тагын ээлегенден кийин Пулат хан озу Кудаяр хандын ыкмалары менен иштей баштаган. Эмгекчил элди талап-тоноо, баш ийбегендердин сары изине чоп салып, ырайымсыз жазалап, карапайым элдин көңүлүнө туура келбegen «казатка» деген ураандарды колдооп кирген. Бул элдин жардамы менен бийлисти алыш, оз тагдырын Россия менен бириктируүнү каалаган элдин эркине каршы болуу деген кеп эле. Көтөрүлүп чыккан кыргыздар чынында эле ушуга умтулганын ыраастаган контөгөн фактылар бар. Маселен, бул мезгилиде Россиянын букаралыгына отуп, башкаларды өзүлорүнүн аркасынан үндогон чүйлүк, талаастык, борбордук тяншандык кыргыздардан алайык, ферганалык кыргыздар көтөрүлүш учурunda жардам алыш турган. Көтөрүлүп чыккан көженттик кыргыздардын өзүлорүнүн токмоктук уруулаштары менен туруктуу байланышы болгон, ошон учун алардан жардам алыш, көтөрүлүштүн маселелери боюнча Шабдан Жантай уулу менен кат жазышып турган.

Кокондун көтөрүлүп чыккан кыргыздары орус букаралыгына алгыла деп, бир нече жолу кайрылганы белгилүү. Маселен, көтөрүлүштүн башында эле 1873-жылдын ноябрьинде кыргыздардан шайлантган атайын окулдөрдүн тобу Түркстан крайынын орус администрациясына Россия букаралыгына оттүнү

каалаган кыргыздардын 42 уруусунун ти兹месин берген. Кээ бир адистердин маалыматы боюнча алардын саны жарым миллионго чейин жеткен (биздин көз караш боюнча бул бир топ ашыра берилген — В.П.). Кыргыздардын атайын өкүлдорунун тобу орус бийликтериine берилген катта мына бул маалымат корсөтүлгөн.

«Хан шариятка (б.а. мыйзамга каршы. — В.П.) каршы чыга баштады, ошон үчүн биз адилетсиздикке чыдай албай, анын зекстчилерин тооноп алдык. Кудаляр бизге өз аскерин жиберди, биз андан чочулап, журтубузду таштап, тоого качыш кеттик. Бирок хандын аскер башы бизден 270 кишини туткунга түшүрүүгө үлгүрдү да, аларды Асаке шаарына алып келип, баарын хандын буйругу боюнча казыкка отургузмак болду. Ошондо биз бардыгыбыз чогулуп, өзүбүздү ханга душманбыз деп жарыяладык». Каттын аягында көтөрүлүшчүлөр орус бийликтериинен ханга каршы күрошик жардам сурап, бардык көтөрүлүшчү кыргыздарды Россиянын букаралыгына алуу маселесин чечүүнү отүнгөн.

Кыргыздардын хандыкка каршы кыймылы улут аралык таймашка оттуу кеткен эмес. Бул кыймыл өзбектердин, тажиктердин отурукташкан эмгекчи калкы тарабынан колдоого алынган. Түркстан администрациясы тарабынан Коконго жиберилген коллеж кенешчиси Вайнберг генерал-губернатордун кенесине мындай кабарды жиберген:

«Хандыктагы иштин азыркы абалына байланыштуу отурукташкан калк көчмөндөргө жан тартып турат, эгерде бул элементтердин ортосунда тилемештик жок болсо, аларды бири бирине кас мамиледе деп айтууга болбайт, кас мамиле бул элдердин башкы өкүлдорунун ортосунда гана бар, дыйканчылык кылган карапайым калк же кызматчы өз малы менен тиричилик кылган көчмөндөргө толук жан тартат». Ханга каршы кыймылда көчмөндөр менен отурукташкан калк тилемеш экени жөнүндө 1874-жылы Түркстан генерал-губернатору согуш министрине өзү да жазган.

Мындай тилемештикте көтөрүлүшчүлөрдүн кайрат-күчүнүн деми сезилип, ал хан бийлигинин толук кыйрашына коркунуч туудуруп турган. Орус администрациясы мууну жакшы түшүнгөн. Бирок, орус администрациясы менен Кудалярдын ортосунда түзүлгөн келишим болгон, бул келишимге ылайык Кудаляр Россия падышачылыгынын вассалы катары кыйын кезенде сюзеренден колдоо ала алмак. Ошондуктан Түркстан бийликтери кыргыздардын абалынын татаалдыгын түшүнүп турса да,

Россиянын букаралыгына кабыл алғыла деген өтүнүчүн канаат-тандыра алган эмес. Деген менен, Түркстандагы орус бийликтери элдик кыймыл мынчалык кулач жайып калган соң, хан бийлиги әртедир-кечтир кулаарын, Кокон элинин букаралыгы тууралуу маселе күн тартибине кайра коюла турганын да көрүп турушкан.

1875-жылы кыргыздардын Кокон үстөмдүгүнө каршы элдик кыймылы өзүнүн акыркы чегине жеткен. Кыргыздар өзбек дый-кандарынын колдоосу менен Фергананын шаарларын, кыштактарын ийгиликтүү ээлеп алышат. Кудаир хан орус аскер отрядарынын калкалоосу астында орус чек арасын көздөй качат. Анын ордуна уул Насреддин хан деп жарыяланган. Ушундан кийин көтерүлүш басаңдайт деген үмүт бар эле. Бирок, теске-рисинче, кайра күчөн. Көтерүлүшчүлөр Насреддинди хан катарында кабыл алыштай салт боюнча Ыскак Хасан уулун Пулат хан деп аташып, аны ак кийизге салып көтөрүшүп, хан деп жарыялашкан. Ушундан тартып Пулат хан мамлекетке бийлик кылуунун мыйзамдуу укугун алган.

1875-жылдын 9-октябрьнда көтерүлүшчүлөрдүн кошууну Кокоиду ээлейт. Насреддин атасы Кудаир хан сыйктуу эле Түркстан бийликтери тарапка качууга аргасыз болот. Падыша өкмөтү келишимдик милдеттөнмелерине ылайык Кокон хандыгынын аймагына оз аскерлерин киргизет. Бул акция копчулук көтерүлүшчүлөрдүн маанайына катуу таасир тийгизген. Мыйндан бир аз мурда эле орус букаралыгын сурап, хандын зулумдугуна каршы Россиядан колдоо издеңдер эми падыша аскерлери ханга жардамга келатканын көрүп, таң калышат. Бирок көтерүлүшчүлөр орус аскерлери менен кагылышып кетишпей, сабырдуулук кылышкан. Ошондой болсо да феодал төбөлдөр менен динчилер орустун аскердик күчтөрүнө куралдуу каршылык көрсөтүүнү уюштурушуп, «казатка» мурдагыдан да активдүү үндөй башташкан.

Пулат хан бул кезде бийлиktи кармап калууга далбас уруп, реакциялык күчтөрө жетеленип калган болучу. Өзүнүн шериктештери — феодалдар менен биргэ Абдыракман Абтобачы жана Алайдын мурдагы башкаруучусу Алымбек датканын уулу Абдылдабек жана Алымбек датканын иш жүзүндөгү мураскору Курманжан датка менен бирдикте падыша аскерлерине карши турууга аракет кылат, бирок Анжыян менен Ассаке шаарларынын жанында жецилүүгө дуушар болот. Беш миң аскери менен Үч-Коргонду көздөй чегинген Пулат ханды полковник Закомельскийдин отряды кууп жетет. Закомельский Нулат

хандын лагерине аңдоостон чабуул коёт. Көтөрүлүшчүлөрдүн арасында дүрбөлоц түшүп, каршылык көрсөтүүгө дээрлик чамасы келбей калат. Пулат хан чакан колу менен Алайга качып кетет. Орус аскерлерине моюн сунууну каалабаган көтөрүлүшчүлөр репрессиядан коркуп, тоолордун арасына жашырынат.

Көтөрүлүштү басуу боюнча «аскердик-илимий экспедицияны» Шипканын болочок баатыры (турк үстөмдүгүнөн Болгарияны бошоткон күрөштүн жылдары) полковник М.Д.Скобелев башкарған. Кокон хандыгындаагы 1875-жылдын 25-декабрынан 1876-жылга чейинки согуштук окуялар тууралуу берген кецири маалыматында отряддын командачысы М.Д.Скобелев, кокондук көтөрүлүшчүлөрдүн башкы контингенти кыргыздар менен кыпчактар болду деп мойнана алган. Скобелевдин пикири боюнча, кышкы экспедиция көтөрүлүшчүлөрдү биротоло талкалаш керек болчу. Жакшы куралданган падыша аскерлери менен кыргыз көтөрүлүшчүлөрүнүн отряддары салгылаашка туруштук бере албай тоону көздөй качкан. Качкын кыргыздардын изине Закомельскийдин отряды түшүп, Карайнтаң менен Кампрабат кыштактарынын аралыгында бараткан жүктүү көчө жеткен. «Анын коргоочу болугу талкаланды... Аталган бардык кыштактар орттөлдү». — деп рапорт беришкен падышанын жазалоочулары. Алар аз сандагы көтөрүлүшчүлөрдүн Пулат хан, Абдылдабек жана башка жол башчыларынын артынан сая түшүшкөн. Көтөрүлүшчүлөрдүн калган-катканы ошол кезде Алайга барып баш калкалашкан.

Пулат хан алайлык кыргыздар мени колдойт. күрөш кайрандан күч алат деп үмүт кылган. Бирок бир учурда Пулат хандын өз билгенин кыла бергенинен жапа чегип калган эл ага кайдыгер мамиле кылып, эч кандай колдоо көрсөтпөй койгон. Көп оттой эле андан Алайдын уруу башчылары да баш тарткан, анткени орустун регулярдуу армиясына каршылык көрсөтүүдөн натыйжа чыкпай турганына, бийлиkti жана өз артыкчылыктарын сактап калыш үчүн жалган ханды курмандыкка чалып, тезирээк ынтымакка келүү артык бolorун түшүнүшкөн. Жарадар болгон Пулат хан 1876-жылдын 18-февралынан 19на караған түнү өзүнүн жакын жан-жөкорлору тарабынан чыккынчылык менен кармалып, падыша бийликтөрине откорулуп берилген. 1876-жылдын 1-мартында Маргаланда көп эл чогулган жерде аскер сотунун чечими боюнча Пулат хан — Ысхак Хасан уулу кылмышкөр жана жалган хан катары айыпталып, аянтта дарга асылган.

Чет өлкөлүк авторлор Kokонго каршы ақыркы көтөрүлүштүн себептерине, жазалоочу чарапардын ырайымсыздығына токтолушуп, муну баса белгиленикен: «Соңку мезгилдеги бардык көтөрүлүштөрдөй эле бул көтөрүлүштүн башында тургандар тақка отургузуу үчүн хан тукумунан эмес, карапайым кыргызды корсotышту, ал династия өкүлүнүн ордун басты. Орустар болсо муну өз бийлигине каршы бағытталган козголон деп эсептешти. Алар көтөрүлүштүн колго түшкөн башчыларынын көбүн өлүм жазасына тартышып, каршылык корсotүнүн очоктору болгон аймактардын калкына контрибуция салышты».

Кокон хандыгынын Алайдан башка бүт аймагы бул кезде орус аскерлеринин көзөмөлүнө өтүп калган эле.

Падыша оқмотунун алдында, же жаңы башкаруучуну тақка отургузуу менен хандыкты сактоо, же Kokондуң терриориясын Россияга кошуп, хандыкты жооп салуу сыйктуу татаал саясий проблемалар турган. Хан бийлиги сакталса, эл дагы кайрадан толкундап, орус букаралыгына өтүү өтүнүчү кайрадан қүн тартибине коюларына Россиянын оқмот чейросундо иштегендердин козү жеткен. Хандардын чирип калган режимин колдон, элдин чын ыклас менен Россиянын букаралыгына умтулушунан баш тарту Түркстан крайындагы элдин алдында Россиянын кадыр-баркын кетирип алганга барабар эле. Ошон үчүн Россиянын согуш министри Д.А.Милютин жана Түркстан генерал-губернатору К.П.Кауфман Kokон хандыгын жоонуу колдоңчыгышкан, Россиянын тышкы иштер министри, ошоол эле учурда оқмот башчысы, канцлер А.М.Горчаков буга каршы болгон, ал мындай кадам Англия менен болгон мамилени курчутуп жиберерин, Англия Россиянын Орто Азиядагы ийгиликтерине коз артуу менен байкап турганын далил катары келтирец. Горчаковдун пикири боюнча, эгер Россия Kokон хандыгын өзүн кошуп алса, Англия буга жооп кылыш. Сербия жана Черногория масесесинде орус оқмотунун позициясы менен келишилген Түркияны чыр-чатакта тартып, Жакынкы Чыгышта согуш отун тутантып жибериши мүмкүн эле. Оқмоттогү таймаш аскер адамдарынын жециши менен аяктаап, аларды падыша Александр II да колдон, «Kokонду эмки жазда, б.а. 1876-жылы ээлоогө мақулдук берген».

Kokон хандыгын жоо анча кыйынчылыксыз эле жүзөгө ашырылды. М.Д.Скобелев Анжияндай оной элс ээледи — ага Абдыракман Абтобачы дәэрлик каршылыксыз куралын таштап берди. Хан Насреддин болсо качып кетти. 1876-ж. Милютин оз күпдолугүнө мындай маалыматты жазған: «Kokондон бир кыйла

маанилүү кабар алынды. Дүрбөлөң, чыр-чатаң жетер чегине жетиптири... атаандашып турган партиялардын экөө төң куралдарын таштоого аргасыз болуштуру... Ар кайсы шаарлардан келген атайын өкүлдөр хандыкты орус падышасынын букара-лыгына откөрүүнү сурал жатышат».

Бир нече күндөн кийин Д.А.Милютин Түркстан генерал-губернаторунун милдетин аткарып турган Г.А.Колпаковскийге телеграмма аркылуу мындай буйрук берген: «Коконго тике өзүң барып, ак падыша элге мээрим кылып, анын тартып жаткан азап-тозогу ушуну менен бүтсүн деп, өз букаралыгына кабыл алганын жарыяла». 1876-жылы 7-февралда Г.А.Колпаковский жергиликтүү элге үндөө катары мындай кабарды жарыялаган: «Кокондун бардык эли, отурукташканы да, көчмөнү да орус букаралыгына кабыл алынды, мурда Кокон хандыгын түзүп келген, жана ал ээлөө турган жерлери да Россия империясына бириктирилди». Ал эми 1876-жылы 19-февралда бул буйруктун соңунан мурдагы Кокон хандыгын Фергана облусу деген наам менен Россияга бириктириүү тууралуу буйрук берилген. Жаңы облустун губернаторлугуна Кокон хандыгын жоюу боюнча операцияларга жетекчилик кылып жүргөн «улуу урматтуунун тобундагы генерал-майор Скобелев» дайындалган.

Көтөрүлүшчүлөрдүн негизги жол башчысынын өлтүрүлгө-нүүн жана падыша аскерлеринин тоо арасындагы стратегиялык пункттарды ээлешине байланыштуу көтөрүлүш акырындап басыла баштаган. Көтөрүлүштүн акыркы этабы мына буларды корсотту: биринчиден, регулярдуу аскерлерге салыштырганда, которүлүшчүлөрдүн күчү ото эле чабал болуп чыкты; экинчиден, ушунчалык узак, көп жылдык күрөштүн негизги себеп-кери — Кокон хандыгынын эзүүсү жок кылынды. Бирок анын ордунда падышачылыктын жаңы, колониялык эзүүсү келатты. Эмгекчи эл мууну астыртадан туюп-сезип, адегенде хандын бийлигин колдоо үчүн келип, кийин элдик көтөрүлүштү талкалаган падыша аскерлерине каршылык корсөтө башташты. Кокондук жортуулунун жыйынтыгына баа бере келип, түркстандык чи-новнистер хан менен эмес, эл массасы менен согушууга туура келгенин өздөрү моонга алууга аргасыз болушту.

Натыйжалда 1876-ж. Кыргызстандын бүткүл аймагы Россиянын курамына карап, кыргыз элинин тарыхынын жаңы этабы башталды.

## **Кайталоо жана өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор**

1. Кыргыздардын XVIII кылымдын орто ченинде башка коңшу элдер менен карым-катнаши.
2. Кокон хандыгынын Кыргызстанды каратып алыши.
3. Территориялык-административдик баш ийүү.
4. Кыргыз төбөлдерүнүн хандыктын саясий турмушундагы ролу.
5. Салык системасы жана эксплуатациянын башка формалары.
6. Хандын өзүсүнө каршы күрөш жана Кыргызстандын Россияга бириктирилиши.
7. Пулат хан — кыргыз көтөрүлүшчүлөрүнүн жол бапчысы.

### **Адабияттар:**

- Бартольд В.В. Кыргыздар: Тарыхый очерк // Бартольд В.В. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер. — Бишкек, 1997. — 55-67-беттер.*
- Введение в историю кыргызской государственности. — Бишкек, 1995.*
- Газиев А. Пулат-хан. — Бишкек, 1995.*
- Джамгерчинов Б. Дж. Очерк политической истории Киргизии XIX века (первая половина). — Фрунзе, 1966.*
- История Киргизской ССР. Т.1.Фрунзе, 1984.*
- История кыргызов и Кыргызстана: Уч.пос. для вузов. — Бишкек, 1995.*
- Койчуев Т., Мокрышин В., Плоских В. Кыргызы и их предки: нетрадиционный взгляд на историю и современность. — Бишкек, 1994.*
- Кыргызы и Кыргызстан: опыт нового исторического осмысления. — Бишкек, 1994.*
- Материалы по истории киргизов и Киргизии. Вып.1. — М., 1973.*
- Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. — Казань, 1886.*
- Плоских В. М. Киргизы и Кокандское ханство. — Фрунзе, 1977.*
- Сапаралиев Д. Взаимоотношения кыргызского народа с русским и соседними народами в XVIII в. — Бишкек, 1995.*
- Усенбаев К. У. Общественно-экономические отношения киргизов в период господства Кокандского ханства. — Фрунзе, 1961.*

## **9 - БАП**

### **КЫРГЫЗСТАНДЫН РОССИЯГА КАРАТЫЛЫШЫ**

#### **§ 1. Кыргызстандын Россия менен жакындашуусунун тарыхый өбөлгөлөрү**

Россияга караташаар алдында Кыргызстандын эмгекчи эли көп кабат эзүүнү — жергиликтүү феодалдар менен Кокон бий-лооччулорунун эзүүсүн башынан откоруп жаткан болчу. Кокон хандарынын зордук-зомбулугунда чек жок эле. Хандын чиновникитери эмгекчи калкты талап-тооноп, каршылык корсөткөндорүн уруп-сабап, олтүрүп, зындандарга салып, туткунга алып кеттип турган. Алар аялды да, баланы да, оспүрүмдү, кемпирчалды да аяшкан эмес. Бул оор абал калайык калкты жакырлантып, жүздөгөн, миндеген адамдардын омүрүн кыйган уруулар ортосундагы кандуу салгылаштар менен ого бетер ырбап турган. Бул жагдай ошондой эле Чыгыштын коңшу мамлекеттери менен Британия империясы тараптан Кыргызстанды басып алуу коркунучу пайды болгондукунан улам да татаалдашып кеткен болчу. Эл массасынын турмушу барган сайын оордоп, аргасыз абалга келип такалган эле. Натыйжалда кыргыз эли ачкачылыкта жашап, тукум курут болуу коркунучу астында калган.

Мына ушундай татаал шарттарда түзүлгөн кырдаалдан чыгуу үчүн кыргыз эли арга издеген. Өзүнөн алда канча күч-кубаттуу жана коомдук-экономикалык жактан кыйла онуккон мамлекет гана тукум-курут болуудан калкалап сактап кала ала-рына элдин козу жеткип калган. Мындай мамлекет ал кезде Россия эле. Кыргыздардын дал Россияга коңулүн бурушу кокусунан эмес болчу. Кыргыз элинин кызыкчылыгы Россия менен достук байланыштарды орнотуп, аны чындоо талабын айныбастан күн тартибине коюп турган. Ушундай байланыш гана чет жерликтөр тарабынан пайды болгон кулга айландыруу

коркунучуна жарында күрөштө жардамды камсыз кылып, кокондук эзүүден күткарып, азап-тозоктор менен олум-житимдерди алыш келини жаткан феодалдык-уруулук өз ара согуштарды токтото алмак. Кыргыз эли Россиянын букаралыгына оттүү үчүн бекем турган, аны оор абалдан куттууунун бирден бир жолу жана жакшы турмушка алыш баруучу үмүт катары карашкан.

Россия ал кезде ири, жаңыдан күчтөнүү келаткан, кончу элдердин, ошонун ичинде кыргыздардын турмушу менен тагдырына оң таасир этүүгө жондөмдүү жаш капиталисттик мамлекет эле. Россия озү да жаңы жерлерди кошуп алыш, түштүк-чыгышта озүнүн территориясын көнитип алууга кызыгып турган. Орус капитализминин «кенейип» өнүгүшү, анын жаңы аймакты ээлеп, соода-сатык рыногуна ээ болууга жана өнүгүп жаткан онор жай үчүн арзан сырьё булактарына умтулушу падыша аскерлеринин Орто Азиянын жана Казакстандын терециин көздөй жылышында чечүүчү ролю ойногон. Бул жагынан алгаңда, бай сырьёлүк жана жаратылыши ресурстары, пайдалуу көндөри, ыңгайлуу географиялык абалы менен Кыргызстан Россия үчүн олуттуу кызыгууну туудурган.

Кыргызстандын Россиянын куррамына кошуулушун тездеттүүдө Россия мамлекетинин чек арасынын анын территорииясына жакында келиши белгилүү бир мааниге ээ болгон. 1847-ж. Улуу жуз казактарынын копчулук бөлүгү Россия менен бириккен, бул окуя Жети Суунун калкын башкарыш үчүн кийинки жылы Чоң Ордонун приставдык кызмат ишин уюмдаштырууга мүмкүнчүлүк түзгөн. Мындан көп оттой Казакстандын Россияга кошуулушунун узакка созулган процесси аяктаган. 1854-ж. Кыргызстандын түндүк-чыгыш чек арасынан алыс эмес жерде Верный деп аталган аскердик чеп-гарнизон пайда болгон, ал эки жылдан кийин АлА-Тоо округунун борборуна айланған. Ушундан тартып кыргыздар өздөрүнүн тынч, бей-капар турмушта жашоо үчүн болгон күрөшүндо жардам жана колдоо сурап, ошондой эле Россиянын букаралыгына кабыл алууну отынгөн кайрылуулары көбөйөштөштөн баштаган.

Айтмаңчы, буга чейин эле Түндүк Кыргызстандын эли жардам алыш, анын калкалоосунда болсок деген үмүт менен падыша бийлигинин оқулдоруно бир нече жолу кайрылган. Маселен, 1757-ж. төцир-тоолук кыргыздардын бир аз тобу (200 дөн ашыгыраак киши) Кытай аскерлери тарабынан талкаланып, куугүнтүкка алынган калмактар менен биргэ түндүктү — Россиянын көздөй багыт алган. Бул кыргыздар Волга боюна барып жайгашып, Россиянын букаралыгына откон. Бугулуктар да боз калка-

лоосуна алыш, жардам берүүсүн, ошондой эле өз букаралыгына алуусун сурал Батыш-Сибирлик генерал-губернаторго бир нече жолу (1812, 1814, 1824-жок.) кайрылган. Бирок бир катар се-бептерге байланыштуу алардын бул аракетинен натыйжа чыккан эмес. 1848-ж. Батыш Сибирь генерал-губернаторуна ушундай эле отүнүч менен Чүй ороонунун чыгыш жагын байырлаган көмөндөр жана Ысык-Көл ореөнүнүн калкынын бир болугу да отүнүч кылган. Ушундай эле суроо менен 1853-ж. манап Жантай башында турган Чүй ореөнүнүн оқүлдөрү да орус генерал-губернаторуна кайрылышкан.

1853-ж. сентябрда — Боронбай башында турган бугу уруусу да, Чаң Ордонун оқүлдөрү аркылуу Батыш Сибирь губернаторуна кат жиберген. Бул катта Россиянын букаралыгына отүү тууралуу элдин айныбас каалоо-тилеги билдирилген. Ушундан соң императордун макулдугу менен падыша оқмоту ысык-көлдүк кыргыздарды Россиянын букаралыгына алуу тууралуу чечим чыгарган. 1854-ж. 26-сентябрда Батыш Сибирь генерал-губернаторуна ысык-көлдүк кыргыздардын делегациясы ант берүү үчүн Омск шаарына келген. 1855-ж. 17-январда 10 миңдай үй-бүлөдөн турган ысык-көлдүк кыргыздардын атынан ант берилген.

Бугу кыргыздарынын Россиянын букаралыгына биринчи кабыл алышыны элдин турмушунда өзүнчө жаны баракты ачып, Кыргызстандын бүткүл терриориясынын Россиянын куралышынын түрдө кошулуш (бириктирилиш) процессине негиз салган. Россиянын букаралыгын кабыл алуу менен 1856-жылдан кийин жергиликтүү элде келечекте жакшы турмушта жашайбыз деген ишеним жана Кокон хандыгына, ошондой эле башка басып алуучулар менен эзүүчүлөргө каршы чыгуу чеккиндүүлүгү күч алган.

Чүй ореөнүнүн, Борбордук Тенцир-Тоонун, Кетмен-Төбөнүн, Таластын эли мурда айтылып кеткендей Кокон хандарынын эзүүсүнө каршы бир нече ирет көтөрүлгөн.

Маселен, 1862-ж. күзүндө Кокондун бийлигине каршы Чүй ореөнүнүн кыргыздары көтөрүлүп чыккан. Алар Байтик баатырдын жетекчилиги менен хандын акимин олтурup, Пишпек (Бишкек) чебин курчоого алыш. Верныйда турган падыша бийлигинин оқүлдөрүнө аскердик жардам жана Россиянын букаралыгына кабыл алууну сурал кайрылышкан. 1862-ж. аягында алардын суроосу канаттандырылып, Чүй ореөнүнүн Россияга биригүү процесси негизинен аяктаган. Кокон бийлиги ушундан тартышп билди жерде биротоло жок кылышкан.

Борбордук Төцир-Тоонун көчмөндөрү да биринин артынан бири Россиянын букаралыгына еткөн. 1863-ж. апрелде кыргыздын черик уруусу (6 миң үй-бүлө) АлА-Тоо округунун начальнигине мындаи мазмундагы кат менен кайрылган: «Биз жалпыбыз кенешип жана макулдашып көрүп, бугулар сыйктуу эле (ысык-көлдүк кыргыздар — К.У.) улуу падышанын (орус падышасынын — К.У.) букарасы болууну ыктыярдуу түрдө чечтик». 1863-ж. 13-октябрда Омск шаарында алардын атайын шайланган өкүлдөрүнүн тобу Россия мамлекетинин букаралыгына ётүү үчүн ант беришине уруксат кылынган. Бул салтанаттуу каада оз ара милдеттенмелерди алуу менен аяктаган.

Кийинки жылы Россиянын букаралыгын кабыл алуу тууралуу Кетмен-Тобо менен Суусамырдын эли, асыресе Рыскубек башында турган саяк уруусу билдируү жасаган. Кыргыздардын бул уруусу (10 миң үй-бүлө) бийликтөрge букаралыкка кабыл алуу тууралуу кайрылып, алар бул отүнүчүнө макулдук алган. Россиянын букаралыгын кабыл алуунун демилгечилери Атаке бий Тынай уулу, Качыбек Шераалы уулу, Боронбай Бекмурат уулу, Жантай Карабек уулу, Байтик Канай уулу жана уруу төбөлдорүнүн дагы бир катар өкүлдөрү болгон.

Бирок Кыргыстандын түндүк райондорунун бардык эле калкы Россиянын букаралыгын кабыл алууну каалаган эмес. Татаал жана карама-каршылыктуу социалдык-саясий шарттарда, феодалдык-уруулук өз ара чыр-чатактар күчөп турган мезгилде Россиянын букаралыгын кабыл алуу тууралуу бирдиктүү пикирдин болушу мүмкүн эмес эле. Кээ бир манаптар Россия менен мамиле түзүү маселесинде чечкиндүү болбой, бир пикирде бекем турган эмес. Алардын кээ бирлери Россияга карата байкай туралы деген маанийда болгон, а кээ бирлери түз эле кастык позицияда турган, а тургай кээ бирлери орустун аскердик отряддарына тикелей каршылык көрсөтүп чыгышкан.

Маселен, 1863-ж. июлдә Коконго паанарап иш кылып, Россиянын букаралыгын кабыл алууну каалабаган манап Осмон Тайлак уulu өзүнүн жигиттери менен майор Загряжский командачылык кылган орустун чакан отрядына кол салып, аны курчоого алыш. түн бою камалап турган. Орустарга жардам берүү үчүн манап Шабдан Жантай уулу өз жигиттери менен келген. Шабдандын жигиттери орус отряддары менен биригип Осмонду талкалаганда, ал Кыргыстандын жеринен тышкary жактан — Чыгыш Түркстандан баш маана издоөгө аргасыз болгон. Бир нече жылдан кийин гана, 1867-ж. Осмон өзүнүн уруулаштараты — саяктар менен мекенинен кайтып келип, Россиянын бука-

ралыгын кабыл алууга макулдук билдириген. Осмон жана ага баш ийгөн З мин үй-бүлөдөн турган саяктар да ошентип Россиянын букаралыгына откөн.

Россиянын букаралыгын кабыл алууга каршы чыккандар Муратаалы, Балбай, Жангараач, Адыл, Коқсум, Маймыл, Чойбек, Чоңкараач сыйктуу уруу төбөлдору болгон.

XIX кылымдын орто ченинде Кыргызстандын түндүк райондорунун бардыгы Россияга кошуулган. Бул жерде белгилей кетчү жагдай: айрым манаптардын орустарга каршы жүргүзгөн иштери түндүк кыргыздардын Россияга болгон ориентациясын анча озгорты алган эмес. Түндүк кыргыздар бейкапар тынч тирилил кылууга Россия менен бирге болуу гана кепил болорун түшүнүп, орус букаралыгын кабыл алган.

Кыргызстандын түштүгү Россияга кийла кийин жана башка тарыхый шарттарда кошуулган, ал кезде түштүктө Кокон хандыгынын үстөмдүгү али сакталып турган эле. Бул жерде Чыгыштын артта калган коңшу мамлекеттери жана Британия империясы тарабынан жергиликтүү элди басып алыш, кулга айлантуу коркунучу дагы эле бар болчу. Жергиликтүү эмгекчи эл кокоидуктар менен өзүлорунүн феодалдарынын адам чыдагыс эзүсүн башынан кечирип жаткан. Алардын мына ушундай оор абалына өзбек тоболдору менен кыргыздын феодал төбөлдорунүн үстөмдүк, бийлик үчүн күрөшү, ошондой эле Кокон хандыгы менен Бухара эмирлигинин ортосундагы кандуу согуштар да кошумча оордук келтирип турган. Кош эзүү, басылбаган феодалдык оз ара чыр-чатактар калкты жакырдантып, аймактын экономикасын бүлүндүрүп, миндеген адам өмүрүн алыш кетип жаткан.

Мына ушулардын бардыгы түштүк кыргыздарды түзүлгөн кырдаалдан чыгыш кетүүнүн аргасын издеөөгө түрткөн. Түштүктүртор да түндүстөгү уруулаштарындаай эле жападан жалгыз туура чечимди кабыл алышты — бул чечим Россия менен биригип, өзүлөрүнүн тагдырын орус эли менен тагдырлаш кылуу эле. Буга Кокон хандыгы менен болгон кагылышта орус аскерлери жетишкен ийгиликтер да түрткү берген.

XIX кылымдын 70-жылдарына карата Жети-Суу, ошонун ичинде Түндүк Кыргызстан, Түштүк-Батыш Казакстан Россиянын курамына кирет. Ушундан баштап Россиянын аскерлери Кокон хандыгынын территориясына тике кирип, аны бүт бойдан ээлоөгө мүмкүнчүлүк алат. 1868-жылы январда Кудаэр хан Түркстан генерал-губернатору тарабынан сунуш кылынган келишимге кол коуюга аргасыз болот, келишимдин чечими

боюнча мындан ары Кокон хандығы Россия империясына вас-салдық көз карандылыкта болуп, анын марионеткасына айла-нып калган. Ошол эле учурда колониялык бийликтин кызылкы-лығынан чыгып, Түркстан генерал-губернатору Кокон ханын толук бойдон өзүнүн коргоосуна алат. Бул кырдаал түштүк кыргыздардын саясий абалын бир топ жагынан татаалдантып таштаган эле.

Түштүк Кыргызстандын Россияга бириктирилиши 1873-1876-жылдардагы Коконго каршы элдик кыймылдар менен тыгыз байланыштуу, ошол эле учурда анын өз өзгөчөлүктөрү да бар. Бул элдик кыймылга катышкандар феодалдык-хандык өзүүгө каршы күрөшүндө Россияга каттуу ориентир жасашкан, андан колдоо, жардам күтүшкөн, бир нече жолу Россиянын букаралыгын кабыл алуу жөнүндөгү ой-тилегин билдиришикен. Бул жагдай көтөрүлүштүн биринчи этабында (1873-1874-ж.) айрыкча айкын көрүнгөн.

## § 2. 1873-1876-жж. элдик көтөрүлүш

Көтөрүлүш 1873-жылдын жазында башталган. Анын чыгы-шына марттын аягы — апрелдин башында хандыстын түштүк-чыгыш аймагында көчүп-конуп жүргөн кыргыздарга салык жыйноочулар келип, колдон келбес оор зекет жана хараж (бу-лардын өлчому үч эсе чоңайтулган эле) талап кылышы тикеден-тике себеп болгон. Мындай оор салыкты толоодон чечкиндүү түрдө баш тартышып, кыргыздар зекетчилерди сабап, а тургай бир тобун олтүрүп койгон. Салыкчылардын ошол учурга чейин жыйнап алгандары элдин өзүнө калтырылган. Бул тууралуу кабар Кудаир ханга жетип, ал мындай козголоң чыгарган кыргыздарга каршы бир нече миң сыйайдан (атчандардан) турган жазалоочу отрядды жиберген, ал отрядга Кудаир ханга берилген Алымкан бек башчылык кылган. Жазалоочу отряд келгенге чейин көтөрүлүш бүткүл Алай менен Гүлчону кучагына алып калган эле. Көтөрүлгөн кыргыздарга кыпчактардын бир топ болүгү кошулган. Бирок көп отпой каттуу кагылышта начар куралданган көтөрүлүшчүлөр талкаланып, Кудаир хан козго-лоңчу кыргыздар менен кыпчактарды ырайымсыз жазалоого буйрук берет. Хандын жазалоочулары көтөрүлүшчүлөрдү өто мыкаачылык менен жазалап киргендиктен кыргыздардын 20 миң, кыпчактардын 10 миң үй-бүлөсү Кашкар-Дабанды, Кир-лик жана Хазрат жерлерин көздөй качууга аргасыз болгон.

Жазалоочулардын кандуу кыргыны кыргыздар менен кыпчактардын ого бетер каарын кайнатып, аларды жаңы көтөрүлүшкө камылга корүүгө түрткөн. Хандыктын түштүк жана түштүк-батыш тарабынын калкы көтөрүлүшчүлөрдүн таасири астында турган. Хандыктын түндүк аймактарынын тургундары да аларга жан тартып, мамиле жасашкан. Ушундай жагдайлардын баары Кудаяр ханды тынчсызданырбай койгон эмес, Кудаяр хан багынбагандарды дагы бир жолу эсинен кеткис кылып жазалоо үчүн 1873-жылы майда көтөрүлүш чыгаргандарга хан аскерлеринин башкы кол башчысы Абдыракман Абтобачы башында турган жазалоочу отрядды каршы аттандырат. Бирок бул хан торөсү, кыпчактардын чоң феодалы көтөрүлүшчүлөрдүн күчүн жана күжүрмөн маанайын көрүп туруп, аларга тикеден тике кол салууга батына алган эмес. Көтөрүлүшчүлөргө жан тарткан жана алар эмне себептен көтөрүлүп жатканын түшүнгөн киши болумуш болуп, көтөрүлүшчүлөрдү Кудаяр ханга ачык чыкпагыла, кан төкпөгүлө, андан көрө кыргыздар менен кыпчактардын оор абалын түшүндүргөнгө жарагыдай 40 кишиден турган өкүл жибергиле, ошолор кыргыз менен кыпчактын оор абалын түшүндүргүдөй болсун, ошолор хандан салык, ошонун ичинде зекет өлчөмүн кыскартууну сурашсын дегенди айттып, ушуга ынантууга аракеттөнген. Кудаяр хан болсо кыргыздардын өкүлдору келгенде, аларды угуп да койбай баарынын башын алып салгыла деп байруп кылган. Байруп аткарылган.

Абтобачыга бир аз убакыт аргасыздан көчмөндөр арасында калууга туура келет. Бирок кийин аны хан чакыртканда келип, көтөрүлүшчүлөрдү тынчтандырганын айткан. Ал андан ары да жазалоочуларды башкарғанын уланта берген.

Көтөрүлүшчүлөр жиберген кишилеринин мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн, Абтобачанын чыккынчылыгын угуп, чечүүчү күрөшкө кайрадан көтөрүлгөн. Ага хандыктын башка райондорунан да адамдар келип копулган. 1872-жылы июнда кыргыздар менен кыпчактардын Кирлик, Хазрат деген жерлеринде чогулган миндеген малчылары Фергананы көздөй жол тартат. Алар Кокон хандыгынын Алай менен Гүлчөдөгү бийлигине тирек болуп турган башкы чеби — Өзгөндү эч кандай салгылашсыз ээлеп алышат. Бул жерде сакталып турган хан казынасын көтөрүлүшчүлөр басып алышып, комендант Алим кыпчак башында турган бийлик өкүлдору өлтүрүлгөн. Бул бирицчи ийгилигине шыктана түшкөн көтөрүлүшчүлөр Сүк чеп-коргонун ээлеп, гарнизонун жок кылып салышат. Көтөрүлүш күчөндөн күчөй берген.

Тынчсызданган Кудаяр хан көтөрүлүп чыккандарага каршы өзүнүн бир тууганы — Маргалаң шаарынын беги башында турған жазалоочу отрядды жиберген. Көтөрүлүшчүлөр менен кагышта болуулуктада көрсөн хандын 3000 сарбазы (кээ бир маалымат боюнча — 5000) көтөрүлүшчүлөргө кошулат, 300 аскери туткунга түшүрүлөт. Көтөрүлүшчүлөр Ош, Сузак, Булак-Башы, Үч-Коргон жана башка шаар-кыштактарды эч салгылашыз эле колдоруна алышкан. Аталган конуштардын тургундары көтөрүлүшчүлөргө кошуулуп, бектери менен старчындары өз башын ала качып кетүүгө аргасыз болушкан. Көтөрүлүшчүлөрдүн колуна түшкөн Булак-Башынын беги олтүрүлөт.

Ийгилик көтөрүлүшчүлөр тарабында болуп жатканы туура-луу маалыматты алары менен Кудаяр хан шашылыш түрдө Кокондон Маргалаңга келет. Көтөрүлүшчүлөргө каршы Абдыраим Абтобачы башында турган көп миндерген аскер жиберилет. Көтөрүлүшчүлөр менен жазалоочулардын ортосунда бир топ катуу кагышлы болот. Эки тараф таец кыйла жоготууларга учурайт. Көтөрүлүшчүлөр өздөрүнүн начар куралданганына жана жакшы уюмдашпаганына карабастан, кайраттуулук менен салгылашкан. Төрө-Коргонго жакынкы жердеги салгылашта жазалоочулар женилип калып, хандын аскерлери талкаланашип, анын «кол башчылары» а дегенде Төрө-Коргонду көздөй, андан Коконду көздөй качышат. Көтөрүлүшчүлөр Аңжиянды ээлеп, шаар калкынын бир бөлүгү аларга кошулат.

Түш-түштән чыккан көтөрүлүштор барган сайын хандыктын улам жаңы аймактарын, айрыкча Кыргызстандын түштүгүн дәэрлик бүт бойдон өз кучагына алган. Феодалдык-хандык эзүүгө каршы қуроншо кыргыздын ичкилик, адигине, тагай, мундуз, күшчү, багыш, басым (камандар), карабагыш, кыттай сыйктуу бир катар урук-уруулары, ошондой эле кыпчактар менен өзбек калкынын бир кыйла болугу да көтөрүлгөн.

1873-жылы жазында Аңжиян виластинин кочмөн кыргыздары көтөрүлүп чыккан. Бул көтөрүлүштүн башында Мамыр Мерген уулу турган. Мамыр башында турган көтөрүлүшчүлөр а дегенде бир топ ийгиликтерге жетишшип, Ханабад шаарын ээлеп алышат. Бирок Ханабадга жакынкы жерде көтөрүлүшчүлөр женилүүгө учурал, 300 адамынан ажырайт. Салгылаш талаасында контогөн жарадарлар калат. Колго түшкөндор да аз эмес эле, аларды жазалоочулар кыштак-кыштакка «болуштыруп». (5-7 кишиден) ошол жерлерде казыкка отургузуп олтүрү-

шөт. Кудаир хандын буйругу боюнча «катын-баланы да, кемпир-чалды да олтүрүшкөн, боюнда бар аялдардын кардын жарып ташташкан».

Жазалоочулардын куугунтугуна алынган көтөрүлүшчүлөр (1700 үй-бүлө) Кыргызстандын бийик тоолуу райондоруна, Түркстан генерал-губернаторлугунун Жети-Суу облусуна караттуу Токмок уездинин карамагындагы Тогуз-Торого, Кетмен-Төбөгө, б.а. Россиянын чек арасын көздөй качкан. Кудаир хан колониялык бийликтин өкүлдөрүнө көтөрүлүшчүл кыргыздарды кайтарып бергиле деген отүнүч менен кайрылган. Ырас, алардын бир болүгү кайтып келишкен, бирок, хандын чиновниктери тарабынан таланып-тонооло баштаганда мурда келген жагын көздөй (айрыкча Кетмен-Төбөгө) кайра качууга аргасыз болушкан. Ошол кайтып келген качкындардын 60ка жакынын хандын чиновниктери карман калууга үлгүргөн. Кыргыздар менен жазалоочулар кагылышканда эки тараптан тең жоготуу болгон: көтөрүлүшчүлөрдөн 40 киши, хандын аскерлеринен 15 киши олgon.

Мамыр озүнүн ишенимдүү 100 адамы менен хандыктын чыгыш тарабындағы тоолорго, адигине уруусунун жерине кыштоого кетет. 1874-жылы жазында алар жергиликтүү кыргыздарды Кудаир ханга каршы күрөшкө көтөрөбүз деген үмүт менен Тогуз-Торо жерине келет, бирок анча ийгиликке жетише алган эмес.

Кокон хандыгына каршы кыймылга көбүроок адамдарды тартам деген далалат менен Мамыр Россиядан жардам жана колдоо алууга умтулган. 1874-жылы жазында ал өзүн жана карамагындагыларды Россиянын букаралыгына алгыла деп Түркстан администрациясына кайрылат. Бирок ал бул отүнүчүнө эч кандай жооп ала алган эмес, хандын жазалоочулары куугунтуистай бергендиктен, ошол крайдын түштүк аймактарына оттүгө аргасыз болгон, бул жакта ал жергиликтүү калктаан Кокондун тоболдорүнө каршы күрөшкө колдоо алам деп үмүттонуп, жаңы, мурдагыдан күч-кубаттуу көтөрүлүш даярдоого камынган.

Мында белгилей кетчү жагдай: Ханабаудын жанындағы салгылаштап кийин хандыктын чыгыш тарабындағы көчүп-конуп жүргөн адигине уруусунун кыргыздары да көтөрүлген. Аларга кыпчактардын бир болүгү кошуулуп кеткен. Бирок алардын көтөрүлүшү анча кецири кулач жая албай бат эле басылып калган.

Стихиялуу, чачкын түрдөгү көтөрүлүштөр Түштүк Кыргызстандын ар кайсы жерлеринен жана Кокон хандыгынын

түштүк-чыгышынан да чыга берген. 1873-жылы жайында кыр-  
гыздын кутлук-сейит жана найман уруулары да көтөрүлүш  
чыгарган. Алардын башында Пулат хан деген ысым менен  
белгилүү Хасан уулу Ыскак турган. Көтөрүлүп чыккандар  
Акмат, Нанай жана Кок-Жар кыштактарын ээлеген, бул  
кыштактардын тургундары да көтөрүлүшчүлөргө кошуулуп  
кеткен. Көтөрүлүш тез эле күч ала баштайды. Аны кыргыздардай  
эле хандын эзүүсүнөн жапа чеккен жергиликтүү озбек калкы  
да колдогон. Көтөрүлүшчүлөр Намангандын шаарына жакын кирип  
келишикен. Аларга каршы Намангандын беги башкарған жаза-  
лоочу отряд жиберилген. Бул коп сандаган көтөрүлүшчүлөр  
менен беттешүүдөн жалтайланап, отряд эки күн Сафит-Булан  
кыштагынын жанында турган. Ошол кезде көтөрүлүшчүлөр түн  
ичинде Сафит-Булан менен Ала-Буканын ортосундагы отряд-  
дын өңүтүнө кол салган. «Мындай тайманбастыкты көргөндө,  
бектер биринчилдерден болуп артка чегинген, анын аркасынан  
аскерлери качкан». Көтөрүлүшчүлөр алардын аркасынан түшүп,  
качкандардын артта калгандарын қууп жетип, талкалап, Ко-  
кумбай жана Юмалак-шайх деген кыштактарды ээлешет, булар-  
дын тургундары да көтөрүлүшчүлөр тарабына өттөн.

Бирок көтөрүлүшчүлөр жакшы уюшпагандыктан жетишкен  
иийликтөрүн бекемдеп кала алышкан эмес. Ушул себептүү коп  
отпой көтөрүлүшчүлөр хандын жазалоочу отряды менен болгон  
салгылашта жецилип калышат. Өзүн Пулат хан деп атаган  
Хасан уулу Ыскак Чаткалды көздөй качат. Аны карман келүү  
үчүн жазалоочу отряд жиберилет, бирок Пулат хан бир нече  
жуз көтөрүлүшчүлөр менен өзүн куугунтуктагандардан качып  
кутулуп кетет. Жазалоочу отряд көтөрүлүшкө катышкан же  
катышты деп шек саналган кыргыз айылдарын ырайымсыздык  
менен талап-тоноит.

Кутлук-сейит жана найман уруулары менен дээрлик бир  
убакытта Намангандын түндүк жагында кочуп-конуп жүргөн  
кыргыздар да көтөрүлүп чыккан. Алар хандын отрядын талка-  
лап, Намангана жакында келген, бирок жецилип калып,  
кайра артка чегинген.

Мындан коп отпой Лейлектин кочмөндөрү да көтөрүлүш  
чыгарган. Буга, жогоруда айтылгандай, зекет толоо талабы  
менен келген хандын салык жыйиноочулары себеп болгон.  
Лейлектиктөр салык жыйиноочулардын башчысына салыкты  
толоого жети күндүк мөөнөт берүүнү сураган. Салык жыйи-  
ноочулардын башчысы болсо лейлектиктөрдин отүнүчүн ка-  
нааттаандырмак тургай, силерди баш ийбеген козголоңчу катап-

ры ханга кабар берем деп коркуткан. Ал озунун жигиттерине тоштошкон кыргыздарды кууп тараткыла деп буйрук берет. Жигиттер болсо куралсыз кишилерди уруп-сабап кирген. Салык жыйиоочулардын мындай зөокүрлүгүнө жооп кылып, лейлектистер зекет жыйиоочулардын башчысын жана торт жанжи-гитин олтүрүп салышат. Калкстан тартылып алынган мал-мүлк кайра ээлерине кайтарылып берилет.

Кудаяр хан козголоңчуларды катуу жазалоо үчүн атайын отряд жонөтöt. Жазалоочулар менен биринчи кагылышта котөрүлүшчүлөр үстөмдүкю жетишет. Ушуга байланыштуу хан Абдыракман Абтобачы башында турган 1000 сарбаздан куралган кыйла күчтүү отрядды жонөткөн. Бирок Абтобачы котөрүлүшчүлөрдүн саны анын аскеринен бир нече ирет арбын болгондуктан, ачык салгылашкан кирүүгө батына албай, кайрадан айлакерлик менен жол табууга аракеттенет. Бул сапар Абдыракман Абтобачыга ишенген котөрүлүшчүлөр айылдарына тарап кете баштаганда, жазалоочулар биринdegен котөрүлүшчүлөрдү бат эле талкалап коюшат. 400 киши колго түшүрүлүп Коконго алынып келинет да, олум жазасына тартылат.

Кыргыздардын чаккын түрдөгү котөрүлүштөрү Түштүк Кыргызстандын улам ар кайсы жеринен чыга берген, кээде алардын кыймылы Өзбекстандын аймактарын, айрыкча Фергана ороонун кучагына алып турган. Кокон хандыгынын зордук-зомбулукчуул бийлигине каршы Лейлектин түштүгүндө Кыяк-Сайда кочуп-конуп жүргөн малчылар да котөрүлүп чыккан. Мамыр башында турган 4 миң котөрүлүшчү Аңкиян шаарына жакынкы жердеги Кокон чебине кол салып, бирок ийгиликке жете алган эмес.

1874-жылдын майында Кара-Кулжада кочуп-конуп жүргөн кыргыздар да котөрүлгөн. Алар Мамыр Мерген уулунун башчылыгы менен Аңкияндан үч чакырым жердеги Базар-Коргон кыштагын ээлешкен. Котөрүлүшчүлөрдүн 5-6 миндейи Аңкиян шаарын ээлөөгө аракет кылышкан, бирок ала алышкан эмес. Буларга каршы 2 миң сарбаздан куралган жазалоочу отряд жиберилет. Бул отряд котөрүлүштү басууга жетишп, жүздөгөн туткундарды, ошондой эле көптөгөн жылкы жана башка оликолорду алып, кайра келет. Мамыр болсо орус ээлигине — Капкага качып кетет, аны Кудаяр-хандын отүнүчү боюнча Токмок уездинин начальниги 1874-жылы 15-июлда кармап алып, Мамырдын таасири менен уезддин аймагында да түштүктөгүдөй окуялар болбосун деп чочулап, аны Лепсинск станицасына которуп жиберет.

1874-жылы июлда Чаткалдын көчмөндөрү кайтадан көтөрүлүп чыгат. Булардын башында Мусулманкул, Момун Шамырза уулу жана Пулат хан турган. Ошол мезгилдин документтеринде маалыматка караганда, көтөрүлүшчүлөр «өзүлөрү ынак мамиледе болсок деп үмүт кылыш жүргөн орус бийликтери менен сүйлоштуулор ийгиликтүү чыкса, ишибизге пайдаланабыз деген максат менен Момунду (Курама уездинен чыккан орустун букарасы катары. — К.У.) өзүлөрүнө кошуп альшкан». Чаткалдан 10 миңге жакын көтөрүлүшчү Ала-Бука капчыгайы аркылуу Касан шаарын көздөй бет алат. Буларга жергиликтүү кыргыздар да кошуулуп, көтөрүлүшчүлөрдүн саны дагы көбөйт. Көтөрүлүшчүлөр салык жыйноочунун бирин жана хан чиновниктеринин бир нечесин колго түшүрүштөт. Чартак жана Жаңы-Коргон чептеринин бектери көтөрүлүшчүлөрдүн чабуулун Сафид-Булан кыштагынын жанынан токтотууга аракет кылышп, ушул максат менен 15 чакырым жерге 400 адамды топтойт. Бирок алардын бул ою ишке ашкан эмес. Көтөрүлүшчүлөр чечкиндүүлүк менен чабуулга өтүп, 1-августта «кокондуктарга кол салып, аларды коргон-чебин көздөй сүрүп ташташкан». Мында көтөрүлүшчүлөр да, кокондуктар да бир топ жоготууга учуралган. Көтөрүлүшчүлөр Сафид-Булан кыштагын жана Чартак, Жаңы-Коргон чептерин альшат. Касан шаарын да әч салгылашсыз ээлеп, анын начальниги Намангандан алыс эмес жерде жайгашкан Төрө-Коргонго качып кетет. Аталган кыштактардын жана Касан шаарынын көптөгөн тургундары көтөрүлүшчүлөр тарабында салгылашкан.

Мына ушулардын бардыгы көтөрүлүштүн кубаттуу элдик кыймылга айланып кетүү коркунучун кабарлап турган эле. Ошон үчүн 1874-жылы 2-августта Кудаяр хан көтөрүлүшкө каршы өзүнүн дәэрлик бүткүл аскер күчүн — Абдырахман Абтобачы жана Шахристан шаарынын беги, хандын бийик даражалуу төрөсү Иса-Олуя башчылык кылган 7 миң атчан аскерин жонотот. Салгылаш Төрө-Коргондун жанында болот. Сан жагынан арбын болгонуна карабастан, начар куралданып, жакшы уюшулбаган көтөрүлүшчүлөрдүн отряддары талкаланат. Эки тарап төң чоң жоготууларга учурайт. Жүздөгөн көтөрүлүшчүлөр туткунга алынат. Мусулманкул өлтүрүлүп, Пулат хан көтөрүлүшчүлөрдүн калганы менен хандыктын түндүк батышындағы тоолорго качат, ал эми Момун Шамырза уулу болсо Чаткалга кайтып келет.

Намангандын түндүк жагындағы тоолордо, Кызыл-Тогой ороонундө көтөрүлүшчүлөрдүн калган бөлүгү өзүлөрүн кууп

келаткан жазалоочуларга сокку берүүгө аракеттенишип, бирок биротоло талкаланып калышат.

Хандын жазалоочу отряддары кулак угул, көз көрбөгөндөй мыкаачылык иштерди жасасашкан. Алар кыргыз айылдарын аёсуз талап-тоноп, орттөп кетишкен. Ала-Бука, Өрүктү жана Касан дарыяларынын ондурунде кочуп-конуп жүргөн кыргыздар айрыкча ырайымсыздык менен жазаланган. Хандын жазалоочулары катын-баланы да, кемпир-чалды да аялан эмес. «Дарга аса турган атайын орнотмо жок болгондуктан», 1000 кишини дарактарга асып кетишкен. Көтөрүлүшчүлөрдүн мал-мүлкү бүт бойдон жазалоочулар тарабынан таланып-тоноолуп алынган. Жазалоочулар басып өткөн жолунда баарын кыйратып-талкалап, орттөлгөн айыл-кыштактарды гана калтырышкан. Тартып алган олжосу — мал-мүлк менен хандын аскерлери өз борборуна — Коконго кайтып келишет. Кыргыздарды, кыпчактар менен өзбектерди ырайымсыз жазалап келгени үчүн Кудаяр хан Абыдикман Абтобачыга «парваначы» деген жогорку титул берген.

Хандын жазалоочуларынын мыкаачылыгы кыргыз элиниң эркиндикти эңсеген дүхүн майтара алган эмес. Кайра жергилиттүү элдин каршылык корсөтүүсү күчөп, ал сансыз азаптозок алып келгендөрдө каршы багытталып турган. Бирок кыш кирип келип, ашуулар жабылып калганына байланыштуу көчмөндөр активдүү күрөш жүргүзүүнү убактылуу токтото турууга аргасыз болушкан.

Дээрлик бир жарым жылга созулган көтөрүлүштүн биринчи этапы (1873–1874-жыл.) ушундайча аяктаган. Көтөрүлүш кецири кулач жайганды менен ал негизинен, локалдуу жана стихиялуу мүнөздө болгон. Көтөрүлүш Түштүк Кыргызстандын бирде бир жеринен чыкса, бирде дагы башка бир жеринен чыгып чачкын болгон. Ага жергилиттүү калктын дээрлик бардыгы катышкан, көп учурда которулуп чыккандардын саны 10 мингэ чейин, кээде 100 мингэ жетип, андан да ашып кетип турган. Көтөрүлүштүн кыймылдаткыч күчү кыргыз малчылары менен дыйкандары болгон. Кээде бул кыймылга хандын бийлигине нааразы болгон феодалдардын айрым өкүлдөрү да катышкан.

Бул этапта которулуш нагыз элдик-боштондук мүнөздө болгон. Ал Кокон хандыгынын үстөмдүгүнө каршы багытталып, которулүшчүлөр Кыргызстандын түштүгүнде жайгашкан Ко-коидун чөптерин басып алып, талкалашып, хан бийлигинин өкүлдөрүн жок кылып турушкан. Көтөрүлүш көбүнчө Кыргызстандын түштүк аймактарында гана болгон. Кээде гана Өзбекстандын территорииясына отүп кетип турган. Өзбекстандын

Кокон бийлигинен бүлүнгөн эмгекчи эли көтөрүлүш чыгарган кыргыздарга жана тартып, а туртай көп учурда аларга жардам, колдоо корсөтүп, кээ бир учурларда көтөрүлүштөргө өзүлору да катышкан. Элдердин ортосунда кастык мамилени туудурган феодал төбөлдөрдүн жана Кокон хандыгынын башкаруучуларынын саясатына баш ийбестен, боштондук кыймыллынын жүрүшүндө кыргыздар менен өзбектердин эмгекчи калкстарынын тилектеш болгонун баса белгилеп кетүү маанилүү.

Колониялыйк бийликтөр Кокон ханына жана анын тегерегинdegilerге колдоо корсөтүп, жардам бергенине (а туртай көтөрүлүшчүлөрдүн кээ бир жетекчилерин куугунтуктаганына) карабастан, кыргыздардын, жогоруда айтылгандай, орустар менен достук мамилени сактап калууга аракет кылганы да өзүнчө бир эсте каларлык сабак.

Көтөрүлүшчү кыргыздар хандын жазалоочуларынын ырайымсыз куугунтугунан жана тукум курут болуудан Россиянын букаралыгын кабыл алышибыз гана сактап калат деп үмүт кылганын дагы бир жолу баса белгилөө керек. Алар мына ошондуктан Түркстандагы орус бийликтөринин өкүлдорунө көжөлүп, бир нече ирет кайрылышкан. Жогоруда айтылгандай, 1874-жылдын жазында Мамыр башында турган көтөрүлүшчү кыргыздардын бир бөлүгү Түркстан генерал-губернаторуна (орус букаралыгына кабыл алууну отүнүп) кайрылышкан. Ошол эле жылдын апрелинде көтөрүлүп чыккан 200 мин кыргыздын атынан жазылган катта (Россиянын букарасы, мурда Түркстан генерал-губернатору менен жакын мамиледе болгон жана орус тилин билген Жоробекке багышталган) өзүлорун Россиянын букаралыгын алууга сунуш кылууну сураган. Асыресе, алар катта мындай отүнүчтүү жазылышкан: «...эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жогоруда айтылгандардын бардыгы тууралуу генерал-губернаторго билдиригиле. Улуу урматтуу макул болсо, биз, Кокондун таалайсыз букаралары. Кудаяр хандын зулумдугунан кутулуп, бейкапар турмушта жашаар элек». 1874-жылдын майында кыргыздын мундуз уругунун 2 мин үй-бүлөсү кат жазып өз өкүлдорун падышасынын акимине жиберишкен, ал катта мына бул отүнүч айтылган: «Улуу даражалуу. Сизден бүткүл Россиянын падышасынын алдында бизди жана биздин ишенимдүү кишилеребизди өз улуу букаралыгыңызга кабыл алуу, биздин кишилерге кочуп-конуш үчүн жер бөлүп берүү тууралуу уруксат берүүнүзүдү сурайбыз».

Бирок жогоруда белгиленгендай, бул жолу да жана мындандык аракеттер да өз убагында Түркстандын администра-

циясы тарабынан кабыл алынган эмес. Мынданай көңүл болбөй коюу кыргыздардын Россия менен бирикsek деген далалатын басандаткан эмес. Буга көтөрүлүшчүлөрдүн миндерген үй-бүлөлорү хандын жазалоочуларынан жанын ала качып, Түштүк Кыргызстандан ошол кезде Россияга карап калган Түндүк Кыргызстанга кочуп кетиши күбө болуп турат.

1875-жылдын орто ченинде кайрадан чыккан элдик көтөрүлүштөр хандыкты бүттөйдөн өзбектер, кыргыздар, тажиктер байырлаган бүткүл аймакты кучагына алган. Тарыхый адабиятта бул көтөрүлүш өзүнүн камтыган аймагы, масштабы жана максаты боюнча анчалык туура келбесе да «Кокон көтөрүлүшү» деп аталган. Мурунку кыймылдар сыйктуу эле бул которулуш да феодалдык-хандык эзүүнүн катуу күчөп кетишинен улам чыккан.

Феодалдык-хандык эзүүгө каршы ачык курешке тез эле өтүп кеткен бул толкундоо Өзгөн, Лейлек аймактарында башталган. Бул көтөрүлүштү да «Чаткалдагы откон жылдагы (1874-жылдагы — К.У.) көтөрүлүштүн туусу катары кызмат кылган» Ыскак Хасан уулу баштап чыккан, белгилүү болгондой, ал өзүн Пулат хан деп жарыялаган. Мурда болуп көрбөгөндөй кенири аймакты камтыган бул көтөрүлүш крайдагы бүткүл эмгекчи элдин Конон хандыгынын саясатына каршы бардык жерде болуп жаткан нааразылыгын билдирген.

Кудаяр хан көтөрүлүп чыккандарга каршы Абдыракман Абтобачы, Ийса-Олуя жана Халназар Эшик-Ага башында турган өзүнүн негизги күчүн жөнөткөн. Көтөрүлүштү басын үчүн Анжияндан да артиллерия менен Кудаярдын уулу Насреддин (хан-заада) башчылык кылган 5 миң киши жиберилген. Куралында өзбек дыйкандарынын, кыргыз, кыпчак малчыларынын уулдары болгон жазалоочу отряд 17-июлда көтөрүлүшчүлөр тарабына өтүп кеткен. Көтөрүлүштүн кенири кулач жайганин жана сан жагынан көтөрүлүшчүлөр артыкчылык кылганын коруп, буларга жазалоочу отряддардын башчылары да кошуулуп кеткен, бул отряд башчылары кол алдында гылардан айырмаланып, которулушту өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланууну көздөшкөн.

Которулүшчүлөр Ош, Наманган, Анжиян, Асаке, дагы башиша шаарларды ээлешкен, аларга ушул шаарлардын тургундары да кошуулуп кеткен. Мындан коп отпөй алар Маргалац шаарын да алышкан. Эми которулуп чыккандар хандыктын борбору — Кононду көздөй жөнөштөп, бул шаарда да Кудаяр ханга, анын феодал тобөлдөрүнө каршы нааразылык күчөп турган болучу.

Элге жексур корүнгөн хан өзүнүн көтөрүлүштү басууга жиберилген негизги аскер болутгунөн ажырап, ал тургай өзүнүн жакын көргөн жан-жөкөрлөрүнөн колдоо таптай, өз күчү менен элдик толкундоону басууга дарманы келбей калгандыктан өзүнүн калкалоочулары — падыша колониялык администрациясынан жардам сурал кайрылган. 20-илюлда ал Түркстан генерал-губернатору Кауфманга өзүн сактап калууну сурал кат жазат.

1875-жылдын 22-илюунда Кудаяр өзүнүн бүткүл үй-бүлөсү (70 аялдан турган), 500 жан-жокору, 42 арабага жүктөлгөн казынасы менен падыша бийлигинен калканч издең, Коңонду таштап, Коңентти көздөй жол тартат. Аны бул сапарында 2000 сипай, 4000 сарбаз жана 22 казак-орустан қуралган взвод коштол жөнөйт, взводго М.Д.Скобелев башчылык кылат. Ага орустун 9 көпсөү кошулат. Борбордун көтөрүлүп чыккан тургундары жаза корсөтөбүз дешип, качындардын артынан түшөт.

Абдыракман Абтобачы жана ага жакын санаалаш феодалдар мурдагы хан аскеринин төбөлдөрүнө таянып, хан катары такка Насреддинди отургузушуп, көтөрүлүшчүлөрдүн жетекчиси — так талашкан Пулат ханды камакка алып, Махрам чебине Темир торго камап ташташат. Пулат хан ал жерден бир айдан кийин, 22-августта Чаткалга качып чыгууга мүмкүнчүлүк алган, Чаткалда ал 1875-жылдын аягына чейин жашырынып жүргөн. Чын-чынына келгенде, Насреддин Абдракман Абтобачы менен анын жан-жөкөрлөрүнүн колундагы марионетка болгон. Көтөрүлүшчүлөр падыша бийликтери кас мамиле жасаарына жана хан менен феодалдарды ачык колдооруна ынангандан кийин, ошондой эле Скобелевдин башчылыгы менен казак-орус взводу качкан Кудаяр ханды, жан-жөкөрлөрүн калкалаап-коштол баратканын көрүп, колониялык бийликтөрдин өзүнө да каршы чыга башташкан.

Мындай учурда бийликтөр да чара корбой койгон эмес. Тезинен 5 миң солдаттан жана казак-орустардан турган отряд куралат. Ал отряд 12-августта көтөрүлүштү басууга жиберилет. Отряд менен көтөрүлүшчүлөрдүн ортосунда катуу кагылыш болот. Көтөрүлүшчүлөр жазалоочуларга катуу каршылык корсүтшөт.

Аскер карьерасына жетип, «даңқка» болөнбүз деп аракет кылган кәэ бир падыша генералдары менен офицерлери көтөрүлүштү басууда «өзгөчө болунүп чыгышкан». Көтөрүлүшчүлөр ырайымсыз түрдө жок кылынган, алардын ичинен жүздөгөнү Сыр-Дарыяга чоңтүрүлүп жиберилген.

29-августта Кауфмандын отряды борбор шар Коконду ээлейт, анын тургундары хараж, танаап, дагы башка салыктарды күч менен толоттуу үчүн катуу кысымга алынат.

Жаңы хандын жана падыша бийлигинин оқулдөрүнүн калктан салык, хан үчүн жаңы аскер топтоо, ошондой эле соң контрибуция жыйино боюнча кысымы озбек, кыргыз, тажик эмгекчилеринин мойнуга түшкөн кошумча оор жүк болгон. Жаңы которулуштун чыгышына Насреддиндин аскерге кызмат кылгыла деп элди мажбурлаганы шылтоо болгон.

Насреддин которулуштү озүнүн күчү менен басууга мүмкүнчүлүгү келбей, аскердик жардам сурап Кожент уездинин началынгиге кайрылган. Бирок жоопту күтпөй, падыша бийлигин баш маана кылпы Кожентке качууга аргасыз болгон. Кокондогу которулушчүлөрдүн ийгилиги жана Насреддиндин куулушу тууралуу тез эле бүткүл хандыкка тараган кабар социалдык жана улуттук эркиндик үчүн ийгиликтүү күрөш жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк бар экенине элди катуу үмүттөндүргөн.

Көтөрүлүш 1875-жылы сентябрдын экинчи жарымында хандыктын чыгыш аймактарындағы кыргыз, кыпчак жарым кочмөндорүнүн арасында кайрадан жаңы күч менен алоолонуп чыгат. Ал өзбектер менен тажиктер отурукташкан аймактарга да тезинен тарайт. Көтөрүлүштү кайрадан Пулат хан менен Абдракман Абтобачы башкарған. Сентябрдын аяк ченинде которулушчүлөр Анжиян шаарын ээлешип, буга ал шаардын тургундары да кошулат да, падышанын аскер отрядын биргелешип куугунтукка алууга киришет. Анжиян которулуштүн очогуна айланат. Бул жерге көтөрүлүшчүлөрдүн негизги күчтөрү топтолгон, алардын саны 60–80 миңге чейин жеткен. Өзбек менен тажикстин коңшу кыштактарынан жана айрым шаарларынан да которулушчүлөр келип кошула берген, булардын ичинде тоо арасынан жана тоо этектеринен келген көптөгөн кыргыздар менен кыпчактар да бар эле.

Бирок кандуу катуу салгылаштан кийин 2-октябрдын кечинде Анжиянды жазалоочу отряд келип ээлеп, шаардын тургундарын ырайымсыздык менен жазалайт.

9-октябрда эртең менен которулушчүлөрдүн коп сандаган отряды кайрадан Коконго келишкенде шаар тургундары аларга дарбазаны ачып берип, өзүлөрү да кошуулуп кетишет. Которулушчүлөр менен шаардыктар хан сарайына чабуул коюшат.

Ноябрдын аяк ченинде Анжияндын жаңындағы катуу салгылашта алган оор жаратына карабастан, Пулат хан эки айдай Асакеде туруп, Маргалаң шаарына которулуп келет. Аны менен

бирге Маргаланға 14 замбирағи менен 4 миң көтөрүлүшчү қырғыздар да келет. Маргаланұқтар аларды қубаныч менен тосуп алат. Скобелев жазғандай, 1875-жылдын аяғы — 1876-жылдын башында Пулат хан менен Абдракман Абтобачы башында турган көтөрүлүшчүлөрдө «Маргаланда жана анын чөлкөмүндө топтолгон әбегейсиз әлдик кол болгон», ошондой эле Нарындың он жәэгінде, Сыр-Дарыяның өйүз-бүйүзүндө жана Наманган шаарынан алыс змес жерде да көтөрүлүшчүлөрдүн көп сандаган колу топтолгон. 1875-жылдын декабрынын орто ченинде шаардықтардың өзүн әсепке албаганда да Маргаланда 8-10 миңдей көтөрүлүшчү қыргыз турган. Ал эми бул шаардагы көтөрүлүшчүлөрдүн жалпы саны 80 миңге чейин жеткен. Буларга Пулат хан жетекчилик кылган.

Көтөрүлүшчүлөр жазалоочу отрядының мизин кайтаруу үчүн камылга коро башташат. Асакедеги коргонуу ишин уюштуруш үчүн Пулат хан ал жакка Абдул Гафарды жиберет. өзү болсо 15-декабрда Коконго келет. Кокондун тургундары «аны абдан ардақтап тосуп алышат... Мындан тышкары ага ар кандай күттүктөө сөздөр айтылган». Пулат хандын ташырмасы боюнча көтөрүлүшчүлөрдүн айрым топторуна қыпчак Батыр күл, қыргыз Эшбото, өзбек Тана берди, тажик Исмандиар ж.б. жетекчилик кылышкан.

1875-жылдын ноябринде жана декабрдын биринчи жарымында көтөрүлүшчүлөрдүн алдыңызы болугу Наманган — Кожент жолуна жана анын түндүк жагына бир нече ирет келет, айрым тобу Наманганга чейин келишкен. Ушул мезгилде жазалоочулар менен көтөрүлүшчүлөрдүн ортосунда 2-ноябрда Кепе кыштагынын жанында, 12-ноябрда Балыкчынын жанында, 18-ноябрда Ашабда, 30-ноябрда Тур-Дободо, 2-декабрда Олжобайдын жанында жана 4-декабрда Байбачанын жанында бир катар кагылыштар болуп отот. Буларга көп сандаган көтөрүлүшчүлөр катышкан. Маселен, Балыкчынын жанындағы кагылышка 100 миңдей кипи каташкан. Кагылыштардын кәэ бири кадимкидегэ эле согушка айланып кеткен. Алсак, 18-ноябрда «тургундардын (Ашаб кыштагынын. — К.У.) каршылык корсөтүүсү аябай ожорлонгөн мұноздө болду», — деп жазылган архивдик документте, — баррикадалар менен оқ атылчу козонектордө кишилерди аткылашты. Кыштактын тургундары эч тайманbastan көлдоруудагы куралдары менен кошо курман болуп жатты: аялдар колуна бычак алып солдаттарды көздөй сууруулуп, аларды таш менен ургулашты, кыштактын калкы бүт бойдон қырылып калды\*.

1876-жылы 26-январда көтөрүлүшчүлөрдүн калганы менен Пулат хан Үч-Коргонду көздөй багыт алды, ал бул жерде падыша аскерлерине сокку берем деп ниет кылган эле. 27-январда 5 миң атчан жана 100 жоо көтөрүлүшчү 5 замбиреги менен Үч-Коргонгы түнөш үчүн келип тоқтошот. Пулат хан менен анын жан-жөкөрлөрү жана сарбаздары эки болуктан турган бекем чыңдалган чок ортону эзлешет. Бириңчи болүгүнө Пулат хан менен анын жан-жокөрлөрү, экинчи болүгүнө көтөрүлүшчүлөр келип жайгашат. 27-январдан 28-январга караган түнү падышанын барон Меллер-Закомельский башчылык кылган 450 солдаттан турган жазалоочу отряды көтөрүлүшчүлөргө капыстан кол салып, баш-аламан түшүрт. Жазалоочу отрядының начальниги белгилегендей чабуулдун андоостон болгонуна караастан, көтөрүлүшчүлөр жан аябастан өжөрлөнүп каршылык корсotушкан. Алардын бир болүгү «кол салуунун күтүлбөгөн жерден болгонуна карабастан, бой бербей чыйралып — Урдунду коргоого, бир болүгү дарыянын аркы ейүзүнө отүп, штурмга алган колоннаны көздөй катуу ок атышкан. Бирок көтөрүлүшчүлөр катуу каршылык корсөтсө да, мыкты куралданган жана үйрөтүлгөн солдаттарга туруштук бере альшпай, толук кесенилүүгө учурган, алардын көпчүлүгү бул катуу салгылашта курман болушкан.

Падышанын колониялык администрациясы көтөрүлүштү биротоло басып, ага катышкандардын эсинен кеппегидей сабак берүүнү ойлойт. Көтөрүлүшчүлөрдү жана көтөрүлүш чыгарган аймактардын калкын жазалаган ырайымсыз окуялар башталат.

1876-жылы январдын аягы — февралдын орто ченинде көтөрүлүш кыйратылат. Бирок көтөрүлүшчүлөр, айрыкча Кыргызстандын түштүгүндөгүлөр дагы эле каршылык корсotконун тоクトотушкан эмс.

Хандын жана падышанын аскерлеринин кандуу кыргындарынын натыйжаласында Түштүк Кыргызстандын жана Кокон хандыгынын адамдарынын саны кескин кыскарган. Фергана орөөнүнө жана анын калкына көтөрүлүш басылгандан кийин дароо изин суутпай атаян изилдоо жүргүзген академик А.Ф.Миддендорф мындай деп баса белгилеген: «курактык категорияда 15 менен 40 тын ортосундагы аялдар эркектерден байкалаарлык коптук кылат. Бул көтөрүлүштү басуу учурунда 1875-жылы курал алып жүрүүгө жарактуу кара кыргыздардын коп өлтүрүлгөндүгү менен түшүндүрүлөт».

Копчүлүк эл катышканына, кецири кулач жайганына жана узактыгына, көтөрүлүшчүлөрдүн өжөрлүгүнө жана чечкиндүү-

лүгүнө карабастан, көтөрүлүш ийгилик менен аяктаган эмес. Бул анын начар уюмдаштырылганына, стихиялуулугуна, котөрүлүшчүлөрдүн начар куралданганына, бирдиктүү бекем жетекчиликтин болбогонуна, көтөрүлүп чыккандардын социалдык ансезиминин чектелүү болгонуна, кээ бир феодал өкүлдорунун чыккынчылыгына, ошондой эле хан менен падышанын регулярдуу аскерлеринин — жазалоочулардын курал жагынан, уюмдашканда жана үрөтүлгөндүгү жагынан артыкчылыктуу абалда болгонуна байланыштуу болгон.

Бул сөз болуп жаткан көтөрүлүш феодалдык-хандык эзүүден улам чыгып, хан башында турган феодал төбөлдөргө жана анын калкалоочусу жана коргоочусу — падышалынка карши багытталган эле. Которулуш антифеодалдык жана элдик-боштондук кыймыл мүнозунде болгон. Көпчүлүк эл катышканы, кенири кулач жайганы жана узак мезгилге чейин созулганы жагынан бул көтөрүлүш XX кылымга чейинки Орто Азия элдеринин тарыхындагы эң ири кыймыл. Ошол эле учурда өзүнүн социалдык жана улуттук курамы, максаты жана мүнөзү боюнча бул көтөрүлүш тарыхка татаал тарыхый өкүялардын бири катары кирди. Ал үч жылдан ашуун убакыт созулган. Ага жүз миндеген көтөрүлүшчүлөр катышкан. Кон учурда көтөрүлүшкө катышкандардын саны 70–80 миңге чейин жетип, андан да ашып кетип турган. Ал эми кээ бир учурларда көтөрүлүшкө катышып, өзүнүн социалдык жана улуттук эркиндиги үчүн күрошкондөрдүн саны 200 миндөн да ашып кеткен.

1873–1876-жылдардагы көтөрүлүштүн кыймылдаткыч күчү кыргыз, өзбек жана тажик эмгекчилери — Конкон хандыгынын жана анын чиновниктеринин талоончул саясатынын кесепетинен жардыланып, бүлүнгөн дыйкандар, малчылар, кол өнөрчүлөр болгон. Көтөрүлүшкө феодалдардын өкүлдору да катышкан, бирок алар көбүнчө өзүлөрүнүн жеке максатын көздөп, элдик көтөрүлүштү өзүнүн жеке мудоосу үчүн пайдаланууга аракет кылышкан.

Фактылай материалдар көрсөтүп тургандай, 1873–1876-жылдардагы көтөрүлүш хан башында турган Конкон феодалдары тарабынан эзилген өзбек, кыргыз, тажик эмгекчилеринин биргелешкен көтөрүлүшү болгон. Тарыхый тадырлардын жалпылыгы, улам күч алыш бараткан эзүү, аны падыша бийликтөринин колдоого алганы боордош элдерди бириктирип, социалдык жана улуттук боштондук үчүн күрошкө которгон. Конкон хандарынын жана алардын таламын талашкандардын элдердин ортосуна улуттук кастык отун жагууга жана бири-бирине

ишенбоочулукту ырбатууга жасаган жан далбасы эмгекчи калктын эзүүчүлөргө каршы жалпы күрөштө чыгышына жолтоо кыла алган эмес.

1873-1876-жылдардагы элдик көтөрүлүш ийгиликсиз аяктаганы менен, чоң тарыхый мааниге ээ жана Орто Азия элдеринин тарыхындагы өзүнчө бир жаркын барак. Акыр аягы ал Кокон хандыгынын талкаланышына жана анын бүткүл терриориясынын жана ага баш ийген региондордун, ошонун ичинде Түштүк Кыргызстандын Россиянын курамына кириүсүнө алып келген. Падышачылык — Кокон хандарынын калкалоочусу Кудаяр ханды да, Насреддинди да кайрадан такка олтургузада алыппады. Мурда айрым практикалык ой-максаттардан улам түштүк кыргыздарды Россиянын букаралыгына кабыл алууну каалабаган падыша окмоту эми көтөрүлүштүн кулач жайышынан коркups. Кокон хандыгын жоюуга аргасыз болду да, анын терриориясын Россияга кошту. Бул тууралуу Туркстан генерал-губернатору Кауфман тарабынан 1876-жылы 2-февралда жазылган рапортто мына булар айтылган: «Калкты башкача жол менен тынчтыуга мүмкүнчүлүк жок экенин көрүп падыша Император эми хандыкты (Кокон хандыгын, — К.У.) Улуу даражалуунун букаралыгына кабыл алууга уруксат берди». Чыныңда 1876-жылы 19-февралда Кокон хандыгы жана ага баш ийген Кыргызстандын түштүк бөлүгү Россияга бириктирилди. Туркстан генерал-губернаторлугунун курамына кирген Фергана облусу түзүлдү.

Фергана өрөөнүн жана ага чектеш жаткан тоо этектериндеги жана тоолуу аймактардын Россияга бириктирилиши караташ алуу жолу менен ишке ашырылды. Түштүк Кыргызстан да ушуңдай жол менен каратылды, бирок Түштүк Кыргызстандын калкы андан мурда эле Россиядан жардам издеп, Россия менен биргэе болууну өз ыктыяры менен каалап, анын букаралыгына өтүүнү эңсеп келген болучу.

Бул кезде Түштүк Кыргызстандын тоолуу аймактары (асырлесе, Алай жана дагы башка кээ бир жерлер) Россиянын ээлигинен тышкary калган эле. Аталган жерлердин калкы Россиянын аскери келатканда ага ачык эле каршылык көрсөтүп чыккан. Маселен, 1876-жылдын 26-мартында Сох кыштагынын түштүк тарабындагы Кара-Кыя деген жерде 800 кыргыз менен полковник М.К.Корольков командачылык кылган аскер отрядынын ортосунда кагылыш болуп өткөн. Бирок өлгөнү жана жарадары болуп ондогон кишисин жоготуп, кыргыздар артка чегинүүгө аргасыз болгон. Алайдын Россияга кошуулушуна

Алымбек датка менен Курманжан датканын Абдылдабек, Оморбек сыйктуу уулдары каршы чыккан. 1876-жылдын апрелинде алар жергиликтүү элден куралган кошуунга башчылык кылыш келип, капитан Исполат бек башчылык кылган орус отрядын талкалап салышкан.

Бул кырдаал, албетте, Түркстан крайынын администрациясын тынчсыздандыrbай койгон эмес. Ушуга байланыштуу 380 солдат жана офицерден куралган отряд менен «Алайга атайдын экспедиция» уюштурулган. Ал экспедициянын башына генерал-майор М.Д.Скобелев коюлган.

Курманжан датканын уулдары башчылык кылган 1500 кыргыз кыйынчылык менен жете турган, бийик тоолуу, Гүлчөдөн 25 чакырым аралыктагы Жаңырык деген жерде 25-апрелде Скобелевдин отряды менен беттешет. Түркстан генерал-губернатору «дүшман (кыргыз отряды. — К.У.) катуу салгылашып, кайраттуулукту көрсөттү» деп, алардын эрдигин мойнуна алууга аргасыз болгон. Салгылаш күн бою уланат. Акыры Скобелевдин отряды кыргыздарды ээлеген өңүтүнөн сүрүп чыгарат. Жоготуу, айрыкча кыргыздар тараптан өзгөчө көп болгон.

1876-жылы июлдүн биринчи жарымында Алай менен Гүлчөнүн көчмөндөрү көтөрүлүп чыгып, 2 миң кишиси келип Турук-Шот дарыясынын жээгиндеги ыңгайлуу өңүттү ээлешет. Аларга Абдылдабек, Оморбек ж.б. жетекчилик кылат. 12-июлга караган түнү Гүлчө өндүрүнүн көчмөндөрдүн бир бөлүгү падышанын чакан отрядына кол салыш, мындан отряддын начальники капитан А.Н.Куропаткин катуу жарадар болот. Кагылыш болгон жерге генерал-майор М.Д.Скобелев башчылык кылган отряд жиберилет. Кыргыздар «отрядга мылтыктан катуу ок жаадырып, чоң-чоң таштарды урата башташат». Полковник Вигенштейн белгилегендей, «кожолтон, катуу кармаштан кийин гана өңүттү (кыргыздардын. — К.У.) элеп алышат». Орус отрядына өзүнүн жигиттери менен Шабдан Жантай уulu жардам берген. Бирок Шабдан жергиликтүү элге жан тартуу менен мамиле кылыш, чатакты тынчтык жол менен жөнгө салыш, уруулаштарын кан тогүүдөн сактап калууга аракет кылган. Кыргыздар элүүдөн ашык кишисинен ажырап артка чегинген.

Женилгендөн кийин Абдылдабек датка бир туугандары Мамытбек, Асанбек жана башка жан-жөкөрлөрү менен чек араны көздөй качууга аргасыз болот да, ал жерде көп отпөй көз жумат. Курманжан датка уулу Камчыбек жана небереси Мырзапаяс менен кетип баратканда Вигенштейндин отряды тарабынан чек арада кармалыш, Маргалаң — Фергана облусу-

нун аскер-губернатору М.Д.Скобелевге алынып келинген. Скобелев айдың-таасирлүү жана акылдуу Курманжан датканы жергилиткүү элдин ири өкүлдөрүнүн бири катары баалап, жылуу кабыл алат. Акыйкатта да Алайдын бул ханышасын тийиштүү урмат-сый менен кабыл алыш, Скобелев ага парча халат жаап, уулдарын падыша бийликтөрине қызмат қылууга көндүрүүнү отүнөт, буга Курманжан датка мақул болгон.

Ушундан кийин 17380 үй-бүлө жашаган Алай — Гүлчө аймагы Россияга бириктирилген. Ошентип, бул аймакта Кичи Алай, Ноокат, Гүлчө, Өзгөн, Ак-Буура деген беш болуштук түзүлгөн, булардын бардыгы Ош уездине каратылган. Аталган болуштуктарды Курманжан датканын уулдары Камчыбек, Мамытбек, Асанбек жана Батырбек башкарған. Ушуну менен сез болуп жаткан крайды каратып алыш, Россияга бириктируү процесси аяктаган.

### **Кайталоо жана өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор**

1. Түндүк жана Түштүк Кыргызстан Россияга качан жана кандайча бириктирилген?
2. Кыргызстандын Россияга бириктирилишинин мүнөзү.
3. «Кокон көтөрүлшү» жана анын мүнөзү.
4. 1873–1876-жылдардагы көтөрүлгүштүн жетекчилири.
5. Кыргызстандын Россияга бириктирилишинин тарыхый натыйжалары.

### **Адабияттар:**

Джамгерчинов Б. Дж. Присоединение Киргизии к России. — Фрунзе, 1959.

Джамгерчинов Б. Очерки политической истории Киргизии XIX в. — Фрунзе, 1966.

Усенбаев К. У. Общественно-экономические отношения киргизов: (Вторая половина XIX—начало XX в.) — Фрунзе, 1980.

Халфин Н. А. Присоединение Средней Азии к России: (60–90-е годы XIX в.) — М., 1965.

Хасанов А. Х. Народные движения в Киргизии в период Кокандского ханства. — М., 1977.

## КЫРГЫЗСТАН РОССИЯНЫН КУРАМЫНДА

### **§ 1. Падышачылыктын колониялых саясаты жана административдик-сot системасы**

Кыргызстандын жаңы мезгилдеги колониялых доору жалпысынан 60 жылга созулган. Падышачылык өзүнүн колониялых саясатын жүргүзгөндө баарынан мурда «акырындык менен, этап-этап менен, ыраатту түрдө» деген принципти жетекчиликке алган. Россия өкмөтүнүн административдик-укуктук жана социалдык-экономикалык саясатын жүзөгө ашыруу процесси эки чоң мезгилге бөлүнөт.

«Даярдык көрүү» деп аталган биринчи мезгил XIX кылымдын 60–80-жылдарын (1867–1886), б.а. Түркстан генерал-губернаторлугу түзүлгөн 1867-жылдан тартып 1886-жылы Түркстан крайын башкаруу жөнүндө туруктуу «Жобо» киргизилгенге чейинки мезгилди камтыйт. Жергиликтуү калктын турмушунун бардык чойросундөгү укуктары ушул «Жободо» биротоло белгиленген. Бул мезгилде жергиликтуү шарттарды иликтөө, крайды башкаруу боюнча «Жобонун» долбоорлорун (1871, 1875, 1881-ж.) иштеп чыгуу сыйктуу иштер жүргүзүлгөн. Аталган мезгил алкагында крайлык бийлик тарабынан бир катар практикалык кадамдар жасалганы менен, падышачылыктын бүткүл колониялых саясатынын негизги принциптери Түркстанда XIX кылымдын 80-жылдарынын орто чендеринде гана иштелип чыккан.

Экинчи мезгил Түркстанда, ошонун ичинде Кыргызстанда падышачылыктын колониялых саясатынын негизги принциптерин турмушка ашырууну камтып, XIX кылымдын 80-жылдарынан тартып 1917-жылга чейин созулган. Колониялых саясатын административдик, агрардык, адамдарды көчүрүп, жаңы жерлерге жайгаштыруу (переселение) соода-сатык, өнөр

жай, социалдык, руханий жана башка бардык маселелеринин аздыр-көптүр болсо да так принциптери иштелип чыгып, Февраль революциясы башталганга чейин акырындык менен жүзөгө ашырылып келген. Түркстандагы, ошонун ичинде Кыргызстандагы административдик-укуктук системаны уюштуруунун жалпы негиздери мурдатан эле Талаа комиссиясы тарабынан иштелип чыгып (1865-ж.), «Түркстан генерал-губернаторлугунун облустарын башкаруу тууралуу убактылуу жобосунун» (1867-ж.) долбоорунда чагылдырылган. Ал боюнча аскердик жана административдик бийликтин бөлүнбөстүгү, жергиликтүү башкаруунун уюштурулушу империянын калган бөлүгүн башкаруу системасы менен бирдей болушу, саясий маселелерден башка ички иштерди жүргүзүү укутун жергиликтүү шайланма администрацияга калтыруу, жергиликтүү мыйзамды — шариатты, адат-салт жол-жоболорун «орус тартиптерине» биротоло өткөнгө чейин сактап туруу караган.

Ушул көрсөтүлгөн принциптерди жетекчиликке алыш, падыша администрациясы өзүнүн саясий жана экономикалык позициясы бекемделген сайын Кыргызстанга жалпы империяга мүнөздүү болгон административдик башкаруу системасын кийирген. А дегенде XIX кылымдын 50-жылдарынын ортосу — 60-жылдардын башында орус букаралыгын кабыл алган Ысык-Көл ойдуунунун, Чүй жана Кемин өрөөндөрүнүн, Ички Төцир-Тоонун кыргыздары Батыш-Сибирь генерал-губернаторлугунун Семипалатинск облусуна караштуу Алла-Тоо округуна кийирилген. 1865-жылы көрсөтүлгөн аймактар, ошондой эле Талас жана Кетмен-Тобе өрөөндөрү Оренбург генерал-губернаторлугуна караган Түркстан облусунун курамына кошуулган.

1867-жылы Түркстан генерал-губернаторлугу түзүлүп, ага Жети-Суу (буга Токмок уездинин Чүй жана Сүусамыр өрөөндөрүнүн; Ысык-Көл уездинин Ысык-Көл ойдуңу менен Төцир-Тоонун кыргыздары кирген) жана Сыр-Дарыя (буга Олюя-Ата уездинин Талас жана жарым-жартылай Чаткал өрөөндөрүнүн кыргыздары кирген) облустары кирген. 1867-жылы 11-июлда «Жети-Суу жана Сыр-Дарыя облустарын башкаруу жөнүндө убактылуу жобо» бекитилип, ал 1886-жылга чейин колдонулуп келген.

Россия империясы Кокон хандыгын каратып алгандан кийин 1876-жылы 19-февралдагы указ менен Фергана облусу түзүлгөн, ага Кыргызстандын түштүк бөлүгү кошуулган. А дегенде ал облусту башкаруу али бекитиле элек «Түркстан крайын башкаруу жөнүндөгү жобо» (1873-ж.) менен жүзөгө ашырылып

келген. Бирок 1886-жылдан тартып биротоло иштелип чыккан «Жобо» колдонулуп, мунун негизинде Түркстан генерал-губернаторлугу Түркстан крайы болуп кайра уюшулган. Жети-Суу облусу 1882-жылы Талаа генерал-губернаторлугуна, ал эми 1899-жылы кайрадан Түркстан крайына кошулган.

Азыркы Кыргызстандын территориясы ал кезде төмөнкү облустар менен уезддердин карамагында турган: Пишпек жана Ысык-Көл уезддери — борбору Верный шаары болгон Жети-Суу облусунун курамында, Талас өрөөнү борбору Ташкент шаары болгон Сыр-Дария облусуна караштуу Олуж-Ата уездинин курамында, Кыргызстандын түштүгү борбору Жаны Маргалан (кийин Скобелев ш.) болгон Фергана облусунун курамында; азыркы Лейлек районунун чакан бөлүгү Самаркан облусуна караштуу Кожент уездине кийирилген.

Ошентип, Кыргызстандын территориясы төрт облустун жана тогуз уезддин курамында турган. Мындай административдик структура кыргыз элинин этникалык, чарбалык, саясий жана руханий жактан консолидацияланышына, ички рыноктун калыштанышынаabdan тескери таасир эткен. Административдик бирдиктерди түзгөндө падыша чиновниктери «бөлүп ал да, бийлик кыла бер» деген принципке таянышып, «башкарууга» жеңил болсун деген жападан жалгыз критерииди жетекчиликке алышкан. Тилдик жана маданий, этникалык белгилер караманча эске алынган эмес. Башкаруунун мыйзамдык актыла-рында аскердик-колониялык принцип негизги принцип болгон. Крайдагы жогорку бийлик толук бойdon генерал-губернатордун колуна берилген. Облустардын аскердик губернаторлору граж-дансыз да, аскердик да бийлиktи жүзөгө ашырып турган. Алар облустарды тескөөчү, чарбалык жана сот бөлүмдөрүнүн жар-дамы аркылуу башкарған, бул бөлүмдөрдүн башында башкы кеңешчилер турган. Ал эми бардык облустук башкармалыктарды облустун вице-губернатору башкарған. Уездик начальниктер облустук губернаторлорго баш ийип, экиден жардамчысы бол-гон, алардын кенже жардамчысы жергиликтүү феодалдык төбөлдөрдүн өкүлү болгонго укуктуу эле. Бардык дайындалуучу кызмат орундары: крайдын генерал-губернатору, облустун аскер губернатору, уезддик начальник, өзгөчө учурларда прис-тавдар милдеттүү түрдө аскер ведомствосунун өкүлдөрү, улуту боюнча орус, жогорку жана орто рангадагы офицер болуга тийиш эле.

Жергиликтүү бийлик катары эки баскычтуу «элдик-коомдук» башкаруу киргизилген. Алар болуштуктардан (орусчасы волость —

1000–2000 түтүндөн — үйдөн же кожолуктан турган аймактык-уруулук бирикме) болгон. Болуштуктар өз кезегинде көчмөн жана отурукташкан болуштук деп бөлүнгөн. Көчмөн болуштуктарда — айыл старчындығы (орусчасы старшинство; айыл — 100–200 үйдөн турган аймактык-чарбалык бирикме), отурукташкан болуштуктарда — айыл аксакалдығы, шаарларда маала аксакалдығы иштеп турган. Булар жергиликтүү башкаруунун томөнкү баскычтары болгон. Жергиликтүү башкаруунун бул түрлөрү жергиликтүү калктын граждандык бийлиги деп аталып, үч жылдык мөөнөткө шайланган.

Крайдык башкаруунун бүткүл системасы «аскердик-элдик» башкаруу деген наам алып, анын алдына алысты көздөгөн максат коюлган. Түркстанга стратегиялык маани берилип, аскердик жана граждандык бийликтин бардык чыгырыктары орус аскер чиновниктеринин — мамлекеттин жер-жерлердеги дворяндык-помещиктик төбөлдөрүнүн өкүлдөрүнүн колунда топтолуп, булар падышачылыктын башкы таянычы болгон.

Болуштук башкаруучулардан, старчындардан жана аксакалдардан турган «элдик-коомдук» башкаруу деп аталган мекеме падышачылыкка жергиликтүү феодалдарды тартып, таптык тиелектештики, жергиликтүү бийликтин «демократиялуулугун» көрсөтүүгө кылган аракет болгон. Мындай тактиканын так сары эссе болгон — аны менен улуттук-боштондук кыймылдардын күчүн быттыранды кылып, жергиликтүү калктын баш кошуп, биригишин токтотуп, мүмкүн боло турган көтерүлүштөргө өбелгө түзүлүшүнө жолтоо кылуу эле. Бул кийинки максат болуштук башкаруучулукка шайлоо процессинде кандидатура-лар уруулук белгилер боюнча көрсөтүлгөнүү, шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө сатып алуу, падыша чиновниктерине ири суммада пара берүү, топтордун өз ара касташуусу, кәэде массалык кагылыштардын болуп кетишине чейин жеткен баш ала-мандык менен жетишилип турган.

Сот өндүрүшү Россиянын күчүндө турган мыйзамдары, 1867–1886-жылдардагы «Жоболор» менен, ошондой эле жергиликтүү адат укуту жана шарият менен жөнгө салынган. Бул болсо ал кезде орус сот өндүрүшү менен бирге жергиликтүү сот өндүрүшү да иштеп турган дегенди билдирет. Кыргызстанда да бардык крайдагыдай эле орус уездлик соттору жана аскердик-соттук комиссиялар түзүлгөн. Алар империянын күчүндө турган мыйзамдарын жетекчиликке алышкан. Жергиликтүү адамдар империянын жалпы кылмыш мыйзамдарына ылайык (барымтадан башкасы) жоопко тартылган. Кызмат адамда-

рынын өлтүрүлгөнү, өкмөткө каршы чыгуулар, казыналык транспорт менен почтага кол салуу боюнча кылмыш иштер аскер сотторунда каралган.

Жергиликтуу калк үчүн адат укугу менен эски укуктук уюмдар күчүндө калган. Көчмөндөр үчүн — бийлердин соттору, отурукташкан калк үчүн казылардын соттору сакталып калган, алар уездик жана аскердик сотторго тиешеси жок иштерди кароого укуктуу эле. Бийлердин соту — адат укугунун, ал эми казылардын соту шарияттын нормаларын карманган. XIX кылымдын аягында улуттук-боштондук кыймыл күчөп турган шарттарда колониялык режимди чындоо зарылчылыгына байланыштуу краида мировой жана облустук соттор түзүлгөн, алар кылмыш жана граждандык иштерди караган. Ошондой эле тергөө аппараты да түзүлгөн. Тергөөнү сот тергөөчүлөрү, мировой судьялар жана алардын жардамчылары жүргүзүшкөн.

Орус сотторунун штаттары колониялык чиновниктердин өкүлдөрүнөн, көбүнчө аскер адамдарынан дайындалган. Жергиликтуу судьялар шайлоо аркылуу шайланган. Көчмөн болуштуктарда — айылдарда бийлер, ал эми отурукташкан болуштуктарда — кыштактарда казы үч жылдык мөөнөт менен шайланган. Алар аскер губернатору тарабынан бекитилген.

Ошентип, орус өкмөтүнүн административдик-соттук саясаты бүт бойдон падышачылыктын колониялык системасынын принциптерине шайкеш келтирилген.

## § 2. Кыргызстандын XIX к. экинчи жарымында жана XX к. башы ченде экономикалык жактан өнүгүшү

**Жер маселеси жана айыл чарбасынын абалы.** Крайдагы айрым региондордун Россияга бириктирилишине жараша ал жерлерде жергиликтуу элдердин жерге карата болгон укуктарын тактап белгилеп берүү маанилүү маселеге айланган. Мыйзамдык актыларга ылайык жергиликтуу калктын жерлери мамлекеттик деп жарыяланган, мунун чоң саясий мааниси бар эле. Орус өкмөтү крайды башкарган биринчи күндөн тартып эле өзүн жердин жогорку ээси катары көрсөтө баштаган. Түркстандагы жер маселесин изилдөө процессинде борбордук маселе катары жерге ээлик кылуунун формасы жөнүндөгү маселе чыккан. Бул маселе боюнча орус бийликтөринде эки түрлүү пикир туулган. Өкмөттүк чиновниктердин бир катары жер

маселесин мамлекеттик менчиктиң пайдасына чечүүнү артык көрүшкөн, ал эми дагы бир катары жерге болгон капиталисттик менчикти колдошкон, бул буржуазиянын кызыкчылыгына төп келген.

Крайды иликтеп-билиүү ишине адамдардын кенири чөйрөсү катышкан. Жер реформасын даярдоо үчүн атайын комиссиялар түзүлгөн. Комиссиялар менен айрым изилдөөчүлөр тарабынан реформанын бир нече долбоору даярдалган (даярдалган долбоорлор кайра иштеп чыгуу үчүн көп жолу кайтарылып турган). 1884-жылы январда Аскер министрлигинде Мамлекеттик советтин мүчөсү, граф Н.П.Игнатьевдин төрагалыгы менен комиссия түзүлүп, ага 9 министрлик менен ведомствонун, жергиликтүү бийликтөрдин өкүлдөрү кирген. Алардын колунда Түркстандагы жер маселесин 20 жыл бою иликтеген иштердин натыйжасы — бай материал болгон. Игнатьевдин комиссиясы тарабынан «Түркстан крайын башкаруу тууралуу жобонун» жаңы (ирети боюнча алтынчы) долбоору иштелип чыккан, бул долбоор Мамлекеттик советте каралып, Император тарабынан 1886-жылы 12-июнда бекитилген.

Ошентип, юридикалык жактан 1886-жылы гана Түркстандын жергиликтүү калкынын жерге карата мамилелери аныкталган, бул ошондой эле Кыргызстандагы жер саясатынын маңызын да чагылдырып турган.

«Жободо» жер мамилелеринин башкы маселеси 1886-жылы компромисс жолу менен чечилген, бул падыша өкмөтүнүн дворяндар менен буржуазиянын ортосунда эки тараптын төңкүзыкчылыгын эске алуу саясатын мүнөздөп турат. Жер жалпысынан мамлекеттик менчик деп аталганы менен, «Жобонун» 255-статьясында: «Отурукташкан айыл калкына түрүктуу түрдө укумдан түкүмга отүп келаткан, жергиликтүү салттын негизинде чектелген (амлак жерлери) жерлер бекитилип берилет» деп айтылган, бул жерге болгон жеке менчикти жарым-жартылай таануу болуп саналган. Жерге жеке менчик мамиле жөнүндөгү маселенин жарым-жартылай чечилиши өкмөттүн жерге болгон жергиликтүү жеке менчикке чек коюу жана аны жоюу боюнча курсун юридикалык жактан бекемдеп, жаңы, капиталисттик жер ээлигин акырындаа өөрчүтүү күн тартибине коюлганын айкындайт. Мүлк артыкчылыгы (мүлк — жергиликтүү жеке менчиктеги жер) жоюлган. Ал эми вакуф жерлери болсо мурдагыдай кала берген. Бирок жаңы вакуфттарды түзүүгө генерал-губернатордун уруксаты менен гана жол берилген.

«Жободо» жерге ээлик кылуунун жаңы тибин түзүү да калалган. Отурукташкан калкка жерди жергиликтүү салттар боюнча да, орус тартиби (крепосттор) боюнча да сатууга жана сатып алууга жол берилген. Жерге ээ болууга орус букаралыгына отүп, христиан динин туткандардын жана жергиликтүү калктын гана укугу болгон.

Көчмөн калкты жерге жайгаштыруу маселесине келгенде бийликтердин пикири негизинен бирдей чыккан: бул маселеде алар көчмөндөрдүн жерлерин мамлекеттик менчик деп таануу принципин карманышкан, а бул принцип болсо падышачылыктын жер которуюу саясаты менен тыгыз байланышта эле. Маселен, Жети-Суу облусунун аскер губернатору Аристов миңтип жазған: «Жерди кыргыздардын менчиги деп тааныганды, орус конуштарын көбөйтүү мумкүн эмес...», андай болгондо кыргыздардын бардык жери алардын «менчиктүү жайыттары болуп калат да, бош жерлер жок болгондуктан көчүрүп келүүгө тыюу салынат». «Жобо» көчмөн элге мурастап пайдалануу үчүн кыштоо, жайлоо жана айдала турган жерлер деп, жердин үч түрүн берген. Көчүп-конуш үчүн болүнгөн жерлер жана мал айдалчу жолдор крайдын калкына жалпы пайдаланганга берилген.

1887-ж. облустук башкармалык тарабынан «Түркстан краинда жерге жайгаштыруунун тартиби» жана «Түркстандын отурукташкан жерлеринде жер-салык ишин жүргүзүүнүн эрежелери тууралуу инструкция» жиберилген. Бул документтер 1890-жылга чейин колдонулган.

Фергана облусунда жер-салык иштери 1890-жылдын жазында башталган. Ар бир уездде жер-салык комиссиялары түзүлүп, алардын алдына мындай кош милдет коюлган: отурукташкан калктын жерлерин жөнгө келтирүү жана салык ишин уюштуруу. Чектеп бөлүү иштери Анжиян (1890–1893-ж.). Маргалаң (1894–1897-ж.), Наманган (1897–1900-ж.), Кокон (1899–1903-ж.) уезддеринде жүргүзүлген.

Ошентип, жер-салык реформасынын негизги иш-чаралары жүзөгө анырыла баштаган. Бирок 1886-жылкы «Жобонун» эрежелерин иш жүзүндө колдоно келгенде чыккан кыйынчылыктар, жер-салык комиссияларынын кашандыгы, салыктын калыстык менен бирдей салынбаганы аталган маселени кайра дагы бир кароо, жаңы мыйзамды иштеп чыга турган жаңы комиссия түзүү зарылдыгын туудурган. Ушул жаңы жер-салык комиссиясынын ишинин натыйжасында жаңы мыйзам иштеп чыгып, ал 1900-жылдын 10-июлунда бекитилген. Бул мыйзамга ылайык отурукташкан калкка «туруктуу түрдө, укумдан

тукумга өтүп, пайдаланылып, тескелип келаткан сугат, кайрак, иштетилбegen» жерлер бекитилип берилген. Жердин жогоруда белгиленген үч категориясы калкка жөн эле бекитилип берилбестен, ал жерлерден жер салыгы да алынган, мында үчүнчү категориядагы (иштетилбegen) жерлер чын-чынына келгенде калкка эч кандай экономикалык киреше берген эмес. Жаңы мыйзамда казына кызыкчылыгынын баарынан жогору коюлганы, ага дыйкандардын кызыкчылыгы баш ийдирилгени ачык эле көрүнүп турган.

1900-жылкы мыйзамдын негизинде 1901–1910-жылдары Фергана облусунда кошумча түрдө жер-салык иши жүргүзүлгөн. Бул реформа жерге жайгаштыруу ишине тартыла элең кээ бир болуштуктарды да өзүнө камтыган. Ош уездинде, маселен, реформа бүт бойdon жаңы мыйзамдын негизинде жүргүзүлгөн (1903-жылдын апрелинен тартып 1905-жылдын жазына чейин).

1910-жылдын 1-январына карата жер реформасы 24 жылга (Фергана облусунда — 20 жылга) созулуп. Түркстандагы жер реформасы аягына чыкты деп эсептелгөн. 1911-жылдын 1-июлунан тартып Фергана облусундагы жер-салык мекемелери мыйзам тартибинде таратылган. Ал эми Кыргызстандын көчмөн болуштуктары болсо 1917-жылга чейин реформа тарабынан камтылбаган бойdon турган. Түркстанда падышачылыктын жер реформасынын мынчалык узак мезгил жүргүзүлүшүнө падышачылыктын жер саясатынын карама-каршылыгы, бул маселе боюнча башкаруу чөйрөсүндөгү талаш-тартыштар себепкер болгон. Казынанын жана үстөмдүк кылуучу таптын кызыкчылыгы сыйктуу кош фактор, ошондой эле түпкүлүктүү калктын нааразылыгынан чочулоо — падышачылыктын карама-каршылыктуу саясатын шарттап турган. Мындай карама-каршылыктуулук бири бирине эриш-аркак келбеген бир катар мыйзамдардан жана инструкциялардан байкалыш турат.

Жер реформасынын мамлекеттин финанссылык кызыкчылыктарына баш ийдирилгени калкка бекитилип берилген бардык жердин 64,4%ин кайрак жана иштетилбegen жерлер түзгөндүгү менен далилденет (Ош уездинде бул көрсөткүч 73,1%ке жеткен). Калкка кайрак жана иштетилбegen жерлер канчалык көп бекитилип берилсе, салык көлөмү ошончолук оор болгон. Аталган жерлер дыйкандарга жарыбаган эле киреше берген же дээрлик эч нерсе берген эмес.

Түркстанды 1908–1910-ж. ревизия кылган сенатор К.К.Пален калк кесипчилигинин дыйканчылык, өткөөл (аралаш чарбалуу), мал чарбачылык деген үч тибин көрсөтөт. Жер-салык рефор-

масынын материалдары боюнча XX кылымдын биринчи он жылдыгында Кыргызстанда, айрыкча анын түштүгүндө дыйканчылыкты кесип кылгандар басымдуу болгон. Көпчүлүк кыргыздар көчүп-конуп малын да багып, дыйканчылыкты да белсene жүргүзүшкөн. Кыргыздардын дыйканчылык иши туруктуу мүнөздө болгон эмес, ошентсе да айдоо аянттары жылдан жылга арбый берген. Буудай, арпа, сулу, таруу, жүгерүү, беде айдашкан. Кыргыздар өреөндөр менен тоо этектеринде дыйканчылыктын жогорку аталган түрлөрүнөн тышкары пахтачылык, күрүч, жашылча, коон-дарбыз айдоо, багбанчылык, ошондой эле жибекчилик менен да кесиптенишкен.

Даректер Кыргызстанда товардык дыйканчылык өөрчүгөнүн ырастап турат. «Соодалык» дан эгини кецири өруш алышына чет-жакаларда соода дыйканчылыгынын Россиянын борбордук райондорунда өөрчүгөн өнөр жай менен тыгыз экономикалык байланыш түзө баштаганы түрткү берген. Дыйканчылыктын товардык мүнөзү көп сандагы тегирмендердин салынганы менен да ырасталып турат.

Илгертен колдонулуп келген адаттагы эмгек шайман-жабдыктары жана ык-тажрыйбалары менен катар жергиликтүү калк жаңы айыл чарба шаймандарын (орок, чалгы, темир соко, тырмоо, моло таш, эгин чапкыч, ат тырмоо, чөп чапкыч, дан бастыргыч, араба, чана ж.б.) пайдаланышкан.

Кыргызстандын түпкү калкынын негизги кесиптеринин бири мурдагыдай эле мал чарбачылык бойdon калган. Тоолуу жерлерде жана бийик тоолордо малды жайытта багуу пайдалуу болгон, анткени мында мал тоютту дээрлик жайыттан оттогон да, отурукташкан элдикиндей колдон тоюттандырганга кара-ганда чыгым аз кеткен. Кыргыздар кой, эчки, жылкы, бодо мал, ошондой эле топоз, төө, эшек багып өстүрүшкөн. Мал чарбачылыгы негизинен экстенсивдүү мүнөздө болгон. Бирок көптөгөн жаңылыктар: кышка чөп, тоот камдоо, малды жайытта кармоо менен колдо багууну айкалыштыруу ж.б. XX кылымдын башында Кыргызстан мал чарбачылыгынын өзүнчө чарба тармагы катары интенсивдүү багытка өтө баштаганын ырастап турат. Мында маанилүү өзгөрүүлөрдүн бири катары аталган тармакты керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгына ылайыкташтыруу, б.а. малдын базар муктаждыгына зарыл түрүн күчтүү өруш алдыруу иши келип чыккан. Колониялык мезгилдин адепки учурuna караганда койдун асылдандырылган тукуму активдүү багып өстүрүлө баштаган. Кыргызстанга илимий ветеринариянын кире башташы, дарылоочу-ветеринардык пункттардын

пайда болушу интенсивдүү мал чарбачылыгынын өрүш алышына түрткү бербей койгон эмес.

Ошентип, Кыргызстандын айыл чарбасы колониялык доордо казынага мүмкүн болушунча көбүрөөк рента алууну көздөгөн Россиянын агрардык саясатынын таасири менен да, ошондой эле аста-аста артта калган крайды «дүйнөлүк чарбанын» айлампасына тарткан капитализмдин көцири кулач жайып өнүгүш айдыны менен да өрүш ала баштаган. Товардык дыйканчылык, өнор жайлых мал чарбачылыгы телчиp, ички рынок элементтеринин пайда боло башташы чарбанын патриархалдуулугун, түнтүгүн бузуп, жаңы буржуазиялык товар-акча мамилелерин түзгөн капитализм миссиясын мүнөздөп турат.

**Көчмөндөрдү отурукташтыруу.** Кыргызстан Россияга кошулгандан кийин болуп өткөн социалдык-экономикалык өзгөрүүлөр кыргыздардын отурукташуу процессин күчтүп, натыйжада XIX кылымдын 90-жылдарына карата түштүктө кадимкідей эле калк отурукташкан конуштар — кыштактар пайда болуп калган.

Ферганада жер-салык реформасынын жүрүшүндө кыргыз болуштуктарынын көпчүлүгү жерге отурукташуу аркылуу жайгаштырылган. Ал эми Кыргызстандын түндүгүндө жана Талас өрөөнүндө мындай иш аткарылмак тургай пландала да элек эле. XIX кылымдын 90-жылдары — XX кылымдын башында Кыргызстандын дәэрлик бардык болуштуктарындагы жерге жайгаштырылбаган эң кедей калкы отурукташууга өтүнүү каалаганын билдирген. Отурукташкан тиричиликтөө өткөрүүнү сурагандардын саны бир топ эле көбөйгөн, бирок жапырт эмес эле. Көп эле көчмөн өзүнүн каалоо-өтүнүүчүн ачык билдире алган эмес, анткени феодалдар өз уруулаштарынын отурукташкан тиричиликтөө өтүшүнө ар кандай жол менен жолтоо кылып турушкан. 1898-жылдын 4-апрелинде Чүй өрөөнүндө Талкан болуштугунун 33 чарбасы Таш-Төбө деген биринчи отурукташкан конушту түзүлгөн. Аларга 770 га жер бөлүнүп берилген.

Көчмөндөрдү отурукташкан тиричиликтөө өткөрүү боюнча орус бийликтери жүргүзгөн практикалык иш темөнкүдөй бүткөн. Жер-салык реформасы жүргүзүлгөн учурда Фергана облусунда отурукташтырылбай калган болуштуктардын бири да кийин жерге жайгаштырылган эмес. Кыргызстандын түндүгүндө болсо отурукташуу боюнча анча-мынча гана иш жүргүзүлгөн. Таш-Төбө кыштагы юридикалык жагынан 1912-жылы гана катталып жазылган. Байтик деген наам менен отурукташкан жаңы болуштук түзүлгөн. Буга Пишпек уездиндеги Таш-

Төбө жана Чала-Казак деген эки кыштак кошулган. 1910-жылдан тартып Пишпек уездинин Чыгыш-Соқулук кыргыз болуштугун жерге жайгаштыруу башталган. 1915-жылдын январына карата кыргыздардын отурукташкан 10 болуштугу катталган, анын курамында 8267 түтүнү бар 67 кыштак түзүлгөн. Пржевальск уездинде 5 кыргыз кыштагы түзүлүп, орус болуштуктарына кийирилген. 1916-жыл жаңырыганга чейин жерге жайгаштыруу Пишпек уездинин дагы 4 болуштугунда аяктаган.

Кыргызстандын отурукташуу процесси феодалдардын каршы чыгышынан, бюрократизмдин жана жергилиттүү бийликтардин маанисиз себептерди шылтоо кылыш создуктура бергенинен, ошондой эле өкмөттөгү пикир келишпөөчүлүктөрдөн улам кечендерегин белгилей кетүү зарыл. Ошондой болсо да был процесс такыр токтоп калган эмес, ага прогресстик көрүнүш катары гана баа берүү керек.


Падышалык жеке бийликтин тапчыл багытта иш жүргүзгөнү, жергилиттүү калктын ой-мүдөөсүнө кончул бурбаганы мына бута алыш келген: сез жүзүндө көчмөндөрдү отуруктастыруу колдоого алынган да, иш жүзүндө бул маселе создуктурула берген. Мындай саясат чын-чинына келгенде көчмөндөрдөн мүмкүн болушунча Россиядан жер ооп келгендөр үчүн түзүлгөн корго «артыкбаш» жерлерди көбүрөөк алуу максаты менен атайын жүргүзүлгөн.

**Көчүрүп келүү (переселение) саясаты.** Мамлекет үчүн жер которуюу саясатынын саясий да, ошол эле учурда экономикалык да мааниси болгон. XIX кылымдын 90-жылдарынын аягына чейин өкмөт саясатында аскердик-саясий фактор үстөмдүк кылган. Падышачылык жер ооп келгендөрди жергилиттүү калктын мүмкүн боло турган толкундоолоруна каршы күч катары жана «... гражданнуулукту орнотууну көздөгөн кеңири максатка жана ... крайды орусташтыруу үчүн» пайдаланууга аракет кылган. Жер которуюу кыймылынын башында Кыргызстанда дал ушул максат көздөлгөн эле.

Биринчи орус кыштагы бол жерде Токмок коргон-чебинин жанында Сибирь губернияларынан жана Россиянын европалык бөлүгүнөн келгендөр тарабынан 1866-жылы түзүлгөн. Ал эми 1867-жылы Пишпекке (Бишкекке) жакын жерде Лебединовка кыштагы түзүлүп, андан 40 киши орун-очок алган.

Жер которуюу кыймылы акырындык менен өөрчүп отурган. XIX кылымдын 70-жылдары Таластан Чүй ороонуно, андан Ысык-Көл ойдуунун көздөй кеткен аскер-соода жолдорунун боюнда бир катар кыштактар пайда болуп калган. Орус кыш-

**XIX к. АКБЫРЫНДА ЖАНА XX к. БАШЫНДА КЫРГЫЗСТАНДА ОРУС, ДҮНГАН, УЙГУР КАЛҚТАРЫНЫН ЖАЙГАШТЫРЫЛЬШЫ**



тактарын жайгаштыруу атайдын план боюнча жүргүзүлгөн. Генерал-губернатор Кауфман бул тууралуу минтип жазган: орус кыштактары «көп жерлерге түшүп, ез ара тыгыз байланышта болуп, ыңгайлуу жол катнаштарынын боюнда жайгашып, мүмкүн болушунча отурукташкан калк конуштарынын өзүнчө бир туташи тармагын» түзүп турганда гана өзүнүн күч-кубатына ээ болот. Болгондо да бул кыштактардан оокаттуу дыйкандар орун алыши керек.

XIX кылымдын 80-жылдарынан таптып жер которуу кыймылы кийла кеңири мүнөз алыш, экономикалык фактор катары соң мааниге ээ боло баштайт.

XIX кылымдын 90-жылдарынын башында Россиянын европалык бөлүгүндө түшүмсүздүк, ачкачылык болгонуна байланыштуу өз бетинче жер ооп келгендердин мурда болуп көрбөгөндөй толкуну капитап кеткен. Ушундан баштап Кыргызстандын түштүгүнө да келгиндер көп келе баштайт. 1893-ж. Ош уездинде 20 үй-бүлөдөн турган Покровка аттуу (Куршаб.—Т.К.) орус кыштагы түзүлөт. 1897-жылы дагы уч кыштак уюшулат. 1899-жылы Көгарт өрөөнүн колониялаштырууга негиз салган Благовещенск орус кыштагы пайда болот.

Оз бетинче жер ооп келүү кыймылынын кулач жайышы падыша өкмөтүнүн планын бузган. Падышачылык өзүнүн негизги мақсаты — мүлктүү дыйкандардын эсебинен чет-жакаларда социалдык таяныч түзүүгө, ошол эле учурда өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү агрардык кризиsti кандай болсо да солгундатууга аракет кильш, жер маселесин жөнгө салуунун жаңы жолдорун табууга далалаттанган. А дегенде жергиликтүү бийликтөр өз бетинче жер ооп келгендерди күч менен мурдагы турган жерине кайра кайтарып, бул кыймылдын толкунун токтотууга ниеттөнген. Бирок Ички иштер министрлиги 1895-жылы 17-апрелдеги токтомунда бул жагдайга мындай тактоо кийирген: «айрым дыйкан үй-бүлөлөрүнүн мекенине кайтып келгени эч кандай натыйжа бербейт». Борбордук бийликтөр «ишенимсиз адамдарды» чет-жакаларда, борбордон альсыраак кармоону туура көрдү.

XIX кылымдын 90-жылдары жер ооп келгендердин айырмасы мында болчу: алардын басымдуу бөлүгү тууган жерлерин өзүлөрү таштап кеткен дыйкандардын эң кедей бөлүгү эле. Жер которуу кыймылында ушул мезгилден тартып эң драмалуу окуялар башталып, «көчүп келгендерди жайгаштыруу үчүн бош жер изде», «жер үлүшүнүн нормасын чектөө», «жаны отурукташкан конуштарды каттоо» дагы башка ушул сыйктуу бир катар кечикирилгис чаралар келип чыккан.

Бул маселелерди чечүү падышачылыктын саясатынын реакциялык маңызын, элге каршы мүнөзүн ачып көрсөткөн иш-чаралар менен коштолгон. Падышачылык үчүн негизги максат дайкандардын отө кедейленип кеткендерин чет-жакаларга «ыргытуу» жолу менен борбордук райондордо агрардык кризиsti басандатуу эле. 1903-жылдын 10-июнундагы жана 1904-жылдын 6-июнундагы мыйзамдарда чагылган бул багыт 1906-1910-жылдардагы столыпиндик агрардык саясаттын жылда-рында биротоло калыптанган.

Жер которуу кыймылынын учурунда жергилиттүү бийликтөр борбордук губерниялардан жаңы келген дайкандарды жерге орноштурууга үлгүрө албай калган, бул жагдай келгиндердин да, түпкү элдин да нааразылыгын туудурган. Ошентип, падышачылыктын чет-жакаларда өзүнө таяныч түзүп, өлкөдөгү агрардык маселени чечмек болгон жер оодаруу саясаты күткөн УМУТТУУ актаган эмес.

**Соода жана анын эволюциясы.** Кыргызстандын Россияга бириктирилиши менен бул крайда интенсивдүү социалдык-экономикалык өзгөрүлүштөр байкала баштайды. Эгерде бул мезгилге чейин соода жөн гана алмашуу жолу менен жүрүп келсе, эми жарманкелик-сезондуу, андан соң туруктуу мүнөзгө отөт. Чарба кандай типтө болсо, ага ошого ылайык соода талап кылышкан: көчмөн турмушка — алмашуу, жарым көчмөнгө — жарманкелик, отурукташкандарга туруктуу бир жerde жүргүзүлө турган соода ыла-йык болгон. Бирок сооданын бул түрлөрү бири биринен обочо-лонгон мүнөздө болгон эмес. Чарбанын ар бир түрүндө азыркы белгиленген соода түрлөрүнүн бири гана даана басымдуулук кылганы эле болбосо, анын үч формасы төң аралаш жүрө берген.

Адегенде орус бийликтөр соодагерлердин ишине кийли-гишпөө саясатын жүргүзүп келген, бирок Түркстан генерал-губернаторлугунун түзүлүшү менен (1867-ж.) соода ишиндеги өз саясатын активдештириүүгө откөн. Маселен, бардык соодагерлер — орусу да, азиялыгы да соода күбөлүгүн алууга милдеттүү болгон, бирок мында Түркстан крайында соода кылган орус көпөстөрү айрым артыкчылыктан пайдаланышкан (асырлесе, 15 жылга чейин гильдия салыктарынан, рекруттук жана мамлекеттик милдеттүүлүктөн бошотулган).

Түркстанда жергилиттүү соода менен промыслердин жанданышына комөк болчу иш-чаралар ақырындан аткарыла баштаган. 1879-жылдан тартып крайдагы шаар жана айыл тургундарына базар күнцөрү жергилиттүү кол өнөрчүлүк буюмдарын салыксыз сатып, соода кылуутга уруксат берилген. Фер-

гана облусунда зекет (зекет — көпөстүн соодадан түшкөн кирешесинен алынчу жыйым) системасы деген болгон, бирок 1885-жылы алынып салынып, анын ордуна орус империясында колдонулган эрежелер кийирилген.

1889-жылы Мамлекеттик промысел салыгы тууралуу жобо кийирилет, ушул жобого ылайык бардык соодагерлерге, ошонун ичинде талаа соодагерлерине да промыседлик салык салына баштайт.

1884-жылы 30-апрелде Мамлекеттик кеңештин чечими буюнча Түркстанда 3-5 жыл ичинде эн тамгалардын, чен-өлчөмдердүн, таразалардын бардык эски формалары менен түрү жаңыга, орустукуна алмаштырылат, акырындап «кокондор», «төңгөлөр» (Кокон хандыгынын тушунда колдонулган акчалар) алынып салынып, орус акчасы кийирилет.

Товар-акча мамилелеринин интенсивдүү өөрчүшүнө, социалдык-экономикалык өзгөрүүлөргө, кыргыз айылдарынын отуруктушусуна байланыштуу алмашма соода улам барган сайын маанисин жогото баштайт. Орус администрациясы жүргүзгөн колдоо саясатына ылайык сооданын прогресстүү деп саналган ярмаркалык жана стационардык түрлөрү өнүгөт. Маселен, талаа жарманкелеринде Россиядан алынып келинген, жергилиттүү кол өнөрчүлөр жасаган, ошондой эле «кашкарлык» өнөр жай жана кол өнөрчүлүк товарлары аралаш сатылган. Бул жерден көпөстөр, мал чарба азык-түлүгүн эле эмес, кайра сатуу максаты менен өнөр жай жана кол өнөрчүлүк товарларын да сатып алыш турушкан. Түркстан крайындагы эң чоң жарманке — Олуж-Ата жарманкеси болгон. Анда кээде 4 млн. сомго чейин товар жүгүртүлгөн. Ат-Башы жарманкеси да маанилүү болгон, бирок Каркыра жарманкесинин ачылышы менен (1893-ж) анын товар жүгүртүүсү төмөндөп кеткен.

Соода жактан шаарлардын маанисин көтөрүп, көчмөндөрдү соода-сатыкка көбүрөөк тартуу маисатында шаарларда да жарманкелер уюмдаштырылган. Пржевальскидеги, Пишпектеги, Токмоクトуу жарманкелер мына ушундай маисат менен ачылган. Адепки ачылган жылдары алар ийгиликтүү иштеген. Мындаай жарманкелер стационардык соода-сатыкка жолтоо болгон эмес, кайра аларга жуурулушуп кетип, туруктуу иштей турган «соода очокторуна» айланган.

Стационардык соода-сатык Кыргызстан Россияга бириккене чейин эле калк отурукташкан жерлерде базар формасында жүрүп турган. Мындаай соода-сатык ар алта сайын гана уюштурулганы менен, базар аянттарынын өзүндө күнүгө эле

болов берген. XIX кылымдын 80-жылдары Фергана облусунун шаарларында базарлардын иштерин тартипке келтирүү башталган.

1889-жылкы Мамлекеттик промысель салыгы тууралуу жобого ылайык базар туруктуу соода-сатыктын өзгөчө бир түрү катары каралып, ага соода ишканалары үчүн белгиленгендей салык салынып турган. XX кылымдын башында Пишпек, Пржевальск, Токмок, Ош, Өзгөн саяктуу шаарлар соода очокторуна айланат. Кыргызстандын түштүгүндөгү көп аймактар Фергана облусунун соода-өнөр жай очокторуна ыкташ турган. Түштүктө да, түндүктө да көп айыл-кыштактар маанилүү соода-сатык жайлары катары мааниге ээ боло баштайт. 1913–1914-ж. шаарларды эсепке албаганда 36 айыл-кыштакта 3 миндей соода дүкөндөрү болгон. Пишпекте — 139, Пржевальскиде — 171, Ошто 1300 соода-өнөр жай мекемеси иштеп турган. Соода дүкөнчөлөрү эл көчүп-конуп жүргөн тоолуу жерлерде да ачылган.

Кыргызстанда айрыкча XX кылымдын башында ички сооданын өнүгүшү көчмөн эл менен отурукташкан калктын ортосунда товар алмашуунун жакшы жүрүшүнө түрткү берген. Кыргызстандын түндүгүндө соода-өнөр жай, а тургай дыйканчылык менен кесиптөнген калктын салыштырмалуу аз сандуулугунан бул жактын малчылары өз продуктуларын түштүктүн пахтачылык жана өнөр жайы менен кесиптөнген аймактарына алыш барып сата башташкан. Мал жана анын продуктуларын ал жакка жарманкелер жеткиришкен же малды ашшу аркылуу айдал барып турушкан. Ошентип, XX кылымдын башында Кыргызстанда товардык мал чарба өндүрүшү жаралган. Түндүк Кыргызстанда соода-сатыкка дыйканчылык азыктүлүгү да түшүп калган. Мындай азыктүлүктүн көбү ошо өндүрүлгөн жерлеринде эле сатылыш, анча-мынчасы гана тышка чыгарылган. Дыйканчылык азыктүлүгүнүн маанилүү бөлүгүн өндүрүү Кыргыздардын улүшүнө туура келген.

Ал эми Түштүк Кыргызстанга келсек, бул жерде мурдатан эле кыргыз айылдарынын, өзбек, тажик кыштактарынын ортосунда соода байланыштары кызуу жүрүп турган.

XIX кылымдын 80-жылдарынан кийин Фергана өрөөнүндө техникалык өсүмдүктөр, баарынан мурда пахта айдалчу аяңт көнөйтилип, өнөр жайында иштеген калк пайды болот. Мына ушундан улам отурукташкан калктын азыктүлүккө болгон муктаждыгы өсөт. Бул жагдай кыргыздардын отурукташшуу процессин ылдамдатып, айдоо аянтарын көбөйтүүгө түрткү берген. Ош уездинде тышка сатууга чыгарылчу башкы азыктүлүк-

төрдүн бири дан болгон. Маселен, 1897-жылы уездде 4,2 млн. шудай дан эгини жыйналып алынып, анын бир бөлүгү отурукташкан коншу уезддерге чыгарылган.

Ошентип, өкмөттүн соода саясаты Кыргызстанда товар-акча мамилелеринин өөрчүшүнө түрткү болуп («объективдүү факторлор менен катар»), сооданын сейрек болуп туруучу алмашып алма түрүнөн сезондук-жарманке түрүнө, андан туруктуу соодага өтүүгө мүмкүндүк ачкан. Товардык дыйканчылыктын өнүгүшүнө башкы стимул болуу менен соода Кыргызстанда ички рыноктун өөрчүшүнө катуу түрткү берген. Бирок бул жerde мына бул жагдайды айта кетүү керек: бир нече облустун ортосунда «бөлүнүп калганына» байланыштуу Кыргызстан эки — Фергана жана Жети-Суу региондорундагы рыноктун тутумунда калган. Бул жагдай ички рыноктун жааралып, өнүгүшүн кыйыннатпай койгон эмес, ал эми тигил региондордун очктору болсо Кыргызстандын аймагынан тышкары жерде эле, ошондой болсо да анын Кыргызстандын территориясындағы контурларын көз алдыга элестетсе болот.

**Майда товар өндүрүшү жана өнөр жайы.** Колониялыш мезгилде Кыргызстанда жай темпте болсо да, майда товар өндүрүшү өөрчүгөн. Бирок капитализмдин акырынчап кулач жая башташы менен жергиликтүү промысельдердин кээ бир түрлөрү улам барган сайын кыскарып, алардын бир бөлүгү, маселен, металл жана жыгач буюмдар жасоо өндүрүшү мурдагы маанисин жоготуп койгон. Кыргыздар эми өз муктахытын Россиядан алынып келинген өнөр жай буюмдары менен канааттандырууга мүмкүнчүлүк альшкан.

Ошондой болсо да жергиликтүү көчмөн жана жарым-көчмөн калктын тиричилигине тике байланышкан кол өнөрчүлүктүн түрлөрү андан ары улана берген. Мындаи кол өнөрчүлүк буюмдары, албетте, Россиянын өнөр жай товарлары менен теңтайлаша алган эмес. Ошондой болсо да крайдын Россияга биригиши менен кол өнөрчүлүк кесипчиликтеринин коптөгөн түрлөрү өз өнүгүшүндө жандануу процессин башынан өткөрө баштаган. Муну Кыргызстанда кол өнөрчүлөрдүн санынын өскөндүгү далилдеп турат.

Майда товар өндүрүшүнүн өнүгүш жагдайына келсек, өкмөт тарабынан бул тармакты жөнгө сала турган мыйзамдар кабыл алынган эмес. 1899-жылы кийирилген «Соода жана кол өнөрчүлүк эрежелери» дегенди эске албаганда ишкерлерди тисшелүү күбөлүк жана билет алууга милдеттенидирип, майда товардык өндүрүшкө дем берип турган. Эрежелерге ылайык салыктан

16дан ашпаган жумушчу орун бар, буу кыймылдаткычын колдонбогон, жел тегирмен жана суу тегирмен иштепеген майда товар өндүрүүчү ишканалар бошотулган. Кол өнөрчүлүк ишканаларын колдоого алган мындай иш-чаралар майда товар өндүрүшүнүн оруш алышина бир топ түрткү берип турган. Бу сыйктуу өндүрүштүн айрым түрлөрүндө эмгекти башкача уюштуруу байкалган: кээ бир кол өнөрчүлөр өз бүлосунүн эмгеги менен катар эле жалданма эмгекти пайдаланууга отө башташкан. Бирок Кыргызстанда майда товардык өндүрүш капиталисттик өнөр жай өндүрүшүнө айланып кете алган эмес.

XIX кылымдын 80–90-жылдарынан тартып Кыргызстандын чоң кыштактарында да көбүнчө айыл чарба чийки заттарын иштете турган майда ишканалар пайда болот. 30 жыл (1883–1913-ж.к.) ичинде мындай ишканалардын саны 165тен 560 ка чейин жеткен. Булар кайра иштетүүчү, кен казып алуучу ишканалар, чоң тегирмендер ж.б. эле. Мындай ишканалар негизинен кол эмгегинен пайдалануу менен иштеп турган. Ал эми кустардык өнөр жай ишканаларынын көбүнө өнөктүк мезгилде гана иштөө мүнөздүү болгон.

XX кылымдын башында кайра иштетүү өнөр жайында, кен казып алуу өнөр жайында да Россиянын, аздыр-көптүр чет өлкөлөрдүн капиталы киришине байланыштуу мурдагыга салыштырганда ири капиталисттик ишканалар пайда болгон. Булар техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрү буюнча өлкөнүн борбор жагындағы фабрика- завод тибиндеги капиталисттик ишканага ылайык келген. Ошол кезде Араван, Найман кыштактарында салынган пахта тазалоочу заводдор, Пишпек, Пржевальск, Ош шаарларындағы пиво, булгаары заводдору жана жүн жуутуч ишканалар, ошондой эле Кыргызстандын аймагындағы көмүр казып алуучу жайлар, нефти промыселдери буга айкын мисал.

Капитализмдин өнүгүү процессине байланыштуу падышачылыктын саясатында аскердик-феодалдык империализм (падышачылык) менен азыркы эл аралык капитализмдин (Россиялык жана чет өлкөлүк капитал айтылып жатат) ортосунда карама-каршылык айкын көрүнө баштаганы жогоруда белгилендиди. Түркстанда чет өлкөлүк капитал тарабынан экономикалык рычагдарды тартып алуу коркунучу туулганда, падышачылык менен Россия (Великоруссы) капиталынын кызыкчылыктары топ келген: тигиниси да мунусу да чет өлкөлүк капиталдын сөз болуп жаткан чет-жаканы эксплуатациялоого кийлигишүүсүнө жол бергиси келген эмес.

Бул принцип расмий мыйзамдардан өз ордун талкан. 90-жылдардан тартып Россия, ошондой эле эл аралык капитал үчүн бай сырьёлору жана киши күчү бар Түркстан капитал салуунун обьектиси катары чоң кызыкчылык туудуруп турган. Иш жүзүндө чет өлкө капиталынын Түркстан крайынын экономикасына кирищине чектөө бар эле. XIX кылымдын 90-жылдарында өнөр жай мекемелерин куруу, ошондой эле жер алдын-дагы кен байлыктарды иштетүү үчүн өнөр жай мекемелерин куруу үчүн жер аянттарын бөлүп берүүгө уруксат берүүчү бир катар сунуштар четкес кагылган. Маселен, француз Алоиздин буу жибек түргүчүн куруу жөнүндө сунушу, «Заверпе», «Нейфельд жана К», текстиль коомдорунун сунушу, Петербургдагы «Надежда» камсыздандыруу компаниясынын, «Братыя Шлесберг» соода үйүнүн жана башка структуралардын сунуштарын ж.б. атаса болот.

Ошентип, ири өнөр жайга байланыштуу саясат (кайра иштетүүчү да, кен казып алуучу да) чет өлкөлүк капитал үчүн негизинен кысымга алуу мүнөзүндө жүргүзүлгөндүктөн Кыргызстанда тоо өнөр жайы өнүкпөй токтот турган. Орус өкмөтү болсо крайдын жаратылыш ресурстарын көбүнчө орус капиталисттери пайдаланса деп далалат кылган. Ошондой болсо да чет өлкөлүк ишкерлер менен акционерлердин айрым бир тобу Түркстанга келе алышкан. Демейде был иш Россияда түзүлгөн коомдордун курамындагы чет өлкөлүк капиталды катыштыруу же мүчөлөрү көбүнчө Россиянын букаралары болгон коомдордун курамында жүзөгө ашырылган. Ошентип, XX кылымдын башында «Андреев соода-өнөр жай шериктигинин башкармасы», «Волга-Кама банкы», «Людвиг Рабанек» мануфактураларынын шериктештиги сыйктуу фирмалар, Ферганадагы «Чимион» мунай зат-тоо кен өнөр жай акционердик коому, «Кызыл-Кия» акционердик коому жана башка структуралар активдүү түрдө иш жүргүзө баштаган.

1913-жылы Кыргызстандын аймагында ар кайсы тармак-ка тиешелүү 32 ишкана, алардын ичинде: 7 ташкөмүр кени (1 миндей жумушчу иштеген), 2 мунай зат промысели, 2 пахта тазалоочу завод, 7 жүн жуугуч, 2 май заводу, 2 пиво заводу, 5 кайчы жылма таш дөңгөлөктүү тегирмен жана бир нече ишкана болгон. Булардын кыйла ирилери Токмоктогу (100 жумушчу) жана Пишпек уездиндеги (235 жумушчу) жүн жуугуч заводдор, Оштогу пиво заводу (84 жумушчу), 2 ташкөмүр шахтасы: Кызыл-Киядагы (598 жумушчу) жана Сүлүктүдөгү (207 жумушчу) шахталар болгон.

Жалпысынан Түркстан краинда өзүнүн өлчөмү жана техникалык-экономикалык көрсөткүчтерү бойонча кайра иштетүү чүй өнөр жай басымдуулук кылса, Кыргызстандын аймагында тоо-кен өнөр жайы үстөмдүк кылып турган. Кыргызстанда иштеп жаткан акционердик коомдордун көпчүлүгүнүн капиталдары (бул жерде 10дон ашык акционердик коом болгон, алардын жүгүртмө каражаты 10 миллион рублга чейин жеткен) тоо-кен ишине салынган. Анын үлүшүнө продукциянын 50%, жумушчулардын 59% туура келген.

**Жол катнашы.** Кыргызстанда жол катнашынын өнүгүү мезгили шарттуу түрдө эки мезгилиге бөлүнөт — 1860–1900 жана 1900–1917-жыл. Биринчи мезгил үчүн көчүп, мал айдоочу, айыл-кыштактар ортосундагы, кербен-жүк ташуучу, соода-пошта тракты жана дөңгөлөктүү транспорт жүре турган жолдор мұназдүү болгон. 1868-жылы Ташкен — Верный — Каастек — Токмок жана андан ары Сан-Таш ашуусу аркылуу Ак-Суу чеп-коргонуна чейинки соода-пошта жол катнашы калыпка келтирилген. 1870–1871-жыл. Курдай ашуусу аркылуу Верный—Кара-Кол жана Пишпек, Токмок, андан ары Ысық-Көлдүн түндүк жээги менен кеткен почта-соода жол катнашы пайда болот. Ал эми 1872-ж. Пишпекти Boom капчыгайы аркылуу Кара-Кол менен түз байланыштырган дөңгөлөктүү транспорт жүрүүчү жол салынат.

1872–1873-жыл. Жоон-Арык капчыгайы аркылуу Токмок—Нарын жолу курулат. Дөңгөлөктүү транспорт жүрүүгө ылайыкталган бул кара жол Жети-Суу обласынын Каашкар менен транзиттик соода жүргүзүү ишинде эң чаң ролду ойногон. 1880-жылдан тартып Көтмалды—Нарын почта жолу иштей баштаган.

XIX кылымдын 80-жылдарынын башталышы ченде Кыргызстандын түндүгүнде Пишпек жана Пржевальск уезддеринин бардык ири айыл-кыштактарын байланыштырган жолдордун тармагы (Верный—Ташкен кара жолунун ейіз-бүйүзүнде) түзүлген. Бул жол тармагы айыл-кыштак ортосундагы, кербен жүрүүчү, элдин турмушунда байкаларлык роль ойногон жергиликтүү маанидеги кочүп-кону жана мал айдо үчүн ылайыкталган майда жолдор менен толукталган.

Түштүк Кыргызстанда жол куруу жумуштары XIX кылымдын 70-жылдарынын аягынан тартып жүргүзүлө баштаган. А дегенде жергиликтүү элдин жардамы менен атайын отряддар мурдагы кербендер жүрчү, жүк ташылчу жолдорду жана ашууларды тазалашып, жаңы жолдорду курушкан. XX кылымдын түштүгүнде: башталышына жакын ченде Кыргызстандын түштүгүнде:

Анжиян—Ош, Жалал-Абад—Өзгөн, Ош—Куршаб, Ош—Гүлче, Наманган—Кетмен-Төбө—Нарын, Фергана—Үч-Коргон—Алай—Каратегин, Ош—Хорог жол катнаштары болгон. Жүк унаа жолдору Жалал-Абад менен Өзгөндөн түндүктүү көздөй Чаңгыр-Таш, Көгарт, Яссы ашуулары аркылуу өткөн. Ал мезгилде ири соода-өргүү пункту Ош шаары болгон, бул шаар бардык коңшу уезддер, ошондой эле транспорт байланышы бар Каратегин, Куршаб жана Каашкар менен туташып турган.

ХХ кылымдын башында Кыргызстандын түштүк аймактарын анын түндүгү менен байланыштырган дөңгөлөктүү транспорт жүргүдөй жол катнашын курууга аракеттер жасалган. 1900-жылы Анжиян—Ош—Өзгөн—Жазы—Нарын дөңгөлөктүү транспорт жана мал унаа жол катнашын куруу боюнча изилдөө иштери жүргүзүлген. Бул мезгилде жол куруу ишине экономикалык жана саясий чоң маани берилген, анткени жол эки региондун ортосундагы дыйканчылык жана мал чарбачылык продуктударын алмашууда, сооданы өөрчүтүүдө жана орустун дыйкандарын Тецир-Тоонун тереңиндеги аймактарга отурук-таштырууда маанилүү роль ойногон. Аталган кара жолдун курулушу негизинен 1904-жылы бүткөрүлгөн. Мындан тышкaryи бул мезгилге карата 1898-жылы эле башталган Ош—Гүлче—Эркештам—Каашкар дөңгөлөктүү транспорт-жүк ташылчу, соода-почта жолунун курулушу дагы аяктаган. Жол салуу орус солдаттарынын жана кыргыздардын кол күчү менен бекер бүткөрүлгөн. Ал эми салынган жолдорду ондоо жана бузбай кармап турруу бүт бойдон жергиликтүү калктын мойнуна жүктөлгөн.

Экинчи мезгилде (1900—1917-жж.) бул жерде мурда болуп көрбөгөн жол катнашынын жаңы түрлөрү жана каражаттары — темир жол, автомобиль жана суу транспорттору пайды болот. Түркстанда транссибирь темир жол магистралынын курулушу менен Россия капиталы үчүн чынында да борбордук Азияга жол «ачылган».

Кыргызстанда биринчи кууш колеялуу темир жолдор ташкөмүр казылып алынчу жерлер менен темир жол станцияларынын (Кызыл-Кыядан Скобелев станциясына чейинки, Сүлүктүден Драгомиров станциясына чейинки) ортосунда, 1908—1911-жж. курулган. Бул жылдары пахта айдоочу райондордон мурда иштеп турган темир жолдорго туташтырыла турган кошумча темир жолдорду куруу долбоорлонгтон. Бирок колониялык мезгилдин аягына чейин (1913—1916-жж.) кецири колеялуу темир жолдордон Анжияндан Жалал-Абадга чейинкиси гана курулуп бүткөн.

1916-жылы Оштон Коргон-Төбө станциясына жүк жеткирүүчү автомобиль станциясы ачылган. Ушундай эле авточарба Чүй өрөөнүн (Чупр) сугаруу боюнча башкармалыктын карамагында да болгон, мында беш автомашина бар эле. Транспорттун дагы бир жаңы түрү Ысык-Көлдөгү суу транспорту болду. 1916-жылга жакын ченде көл менен жүк-карагай ташый турган 6 баркас жана дан, жүн ташый турган дагы 6 парустуу кеме жүргөн.

**Байланыш.** Россиянын соода-өнөр жай буржуазиясынын кызыкчылыктарын жүзөгө ашыруучу маанилүү каражаттардын бири почта байланышын жөндө салуу жана телеграф линиясын куруу болгон. А дегенде Кыргызстанда уезддердин борборло-рунда почта конторалары, бир катар калктуу конуштарда почта станциялары жана бөлүмдерүү уюштурулган. Бирок почта байланышы абдан эле жай өнүккөн. Маселен, биринчи дүйнөлүк согуштун алдында Кыргызстанда 10 чакты гана байланыш мекемеси иштеген. Биринчи телеграф станциясы Пишпекте 1873-жылы 9-майда ачылган. Бир нече телеграф линияларын куруу долбоорлонсо да, алардын курулушу создуктурула берген. Маселен, 1887-жылы курулушу долбоорлонгон Пишпек-Кара-Кол телеграф линиясы 1900-жылы гана араң курулган. Ош шаарында телеграф станциясы 1880-жылы ачылган, бирок анын Гүлчө чеп-коргонуна чейинки уландысы 1894-жылы араң бүткөрүлгөн.

1915-жылдан тартып Кыргызстанда жападан жалгыз Пишпек темир жолунан Арыс станциясын көздөй кеткен темир жолдун боюндагы 11 точканы тейлекен телефон линиясы гана иштеген.

**Шаарлар жана калктуу конуштар.** Ош, Өзгөн шаарлары, ошондой эле Жалал-Абад, Сузак, Кербен, Араван, Уч-Коргон, Гүлчө саяктуу или конуштар орто кылымдардан бери эле белгилүү. Ал эми мындан башка көптөгөн шаарлар менен айыл-кыштактар Кокон хандыгы жана Россия империясы сурек жүргүзүп турган мезгилде пайды болуп, өнүктүү. Маселен, Пишпек (Бишкек), Токмок, Кара-Кол, Кара-Балта, Куртка. Ат-Башы жана башка калктуу конуштар Коондун чептери жана чеп-коргондору катары XIX кылымдын 20-30-жылдары курулган. Акырындан буларга жакынкы жерлерде соода-кол өнөрчүлүк кыштакчалары осүп чыккан. Орустардын келиши менен бул жерлер оторчул бийликтөрдөн аскердик-административдик жана чек ара бекеттери болуп туруп, кийин гана акырындан өзүнүн түз маанисиндеги шаарларга айланган.

1864-жылы Кокондун талкаланган Пишпек (Бишкек) чеби-нин жанында орустун аскердик бекети (пикет) курулган. Кийин ошол бекеттин жанында соода жайы пайда болуп, биринчи орус келгиндеринин үйлөрү салынган. 1878-жылы жака-бели кеңе-йип өскөн бекет Токмок уездинин борбору болуп калган, ошол мезгилден тартып ал Пишпек атала баштайд. Ал 1878-жылдан тартып уезддин административдик борбору катары кызмат кылгандыктан, империянын мыйзамдарына ылайык Пишпек шаар деп аталат. Географиялык жактан ыңгайлуу жерде турганы жана ага жаңы саясий макам (статус) берилгени Бишкектин ылдамдык менен өнүгүп-өөрчүшүн түрткү берген. XX кылымдын башында Пишпек Кыргызстандын ири соода-өнөр жай, саясий жана маданий борборуна айланат. Ушуга ылайык анын калкы да өсөт. Пишпек ошондо эле көп улуттуу шаар болгон: анда орустар, украиндер, кыргыздар, казактар, дунгандар, өзбектер, татарлар турган. Бул шаардын калкы соода-өнөр жай иши менен да, айыл чарбачылыгы менен да эмгектенген. Пишпек ошондой эле Жети-Суу менен Түркстандын ортосундагы транзиттик соодада да маанилүү роль ойногон.

Мурдагы чеп-коргон Токмок аты уйкаш уезддин борбору катары 1867-жылы шаар деп аталат. 1878-жылы администрациянын Пишпекке которулушуна байланыштуу Токмоктун аты Чоң Токмок болуп өзгөрүлөт. Токмок Чүй өрөөнүндөгү экономикалык, саясий жана маданий жагынан алганды экинчи ири калктуу конуш болгон.

1870-жылы Кара-Кол аттуу орустун жаңы чеп-коргонуна негиз салынган, бул чеп-коргон кийин шаар макамын алган. 1889-жылы саякатчы Н.М.Пржевальскийдин урматына Прже-вальск деп аталган. Бул шаардын калкы орустардан, кыргыздардан, уйгурлардан, өзбектерден, татарлардан, ошондой эле, 1877-жылы Ысык-Көл ойдуңуна жер ооп келген качкын дунгандардан куралган. Ал шаар соода-экономикалык жагынан коруңкүстүү мааниге ээ болуп, Ысык-Көл боюнчагы соода-сатыктын очогу катарында жана Кыргызстандын ички, тышкы соодасында байкаларлык роль ойногон.

Колониялык мезгилде Кыргызстандын түндүк аймактарында бир катар айыл-кыштактар жана соода жайлары пайда болгон. Булардын көпчүлүгү көчүрүп келүү саясатынын биринчи этабында (XIX кылымдын 60–90-жылдары) орус бийликтөринин уруксаты боюнча түзүлүп, «ески тургундардын конуштары» деп аталып, дарыялар менен соода жолдорунун бойлорунда жайгашкан. 90-жылдардан кийин пайда болгон айыл-кыштактар

«жаны тургундардын конуштары» деп аталып, аларга негизинен өз бетинче жер ооп келген орус дыйкандары жайгаштырылган.

Эски тургундардын кыштактары демейде чарбалық-маданий очоктор катары кызмат кылып, калкы арбын болгон. Буларга Чүй өрөөнүндөгү Чалдыбар, Кара-Балта, Беловодск, Новотроицкий (Сокулук), Лебединовка (Аламудун), Ысык-Көл буюндарды Сазановка, Алексеевка (Ой-Тал), Преображенский, Теплоялюченка, Покровка; Талас өрөөнүндөгү Покровка, Дмитриевка, Александровка, Ключевка, Грозный кыштактары киргени. XX кылымдын башында Кыргызстандын түндүгүндө жүздөн ашуун кыштак орун алган, анын 19у ири кыштак болгон (мунун ичинде бешөө жаны отурукташкандарды). булардан 10 кыштакта 2000 ден 4800 чейин тургун жашаган. Кыргызстандын түндүгүндө орус-украин кыштактарынан тышкары 2 дунган айылы: Ысык-Көлдө Марийск (1912-жылы 2500 тургуну болгон) жана Чүй өрөөнүндө Александровка (3200 тургундуу), ошондой эле Талас өрөөнүндө Николайполь, Владимировка, Андреевка, Романовка, Орловка деген немец кыштактары болгон, булардын ар биринде 100ден 500гө чейин тургун жашаган.

Орус-украин, дунган жана немис кыштактарынын калкы негизинен дыйканчылык кылышкан, мындан тышкары мал чарбачылыгы, аарычылык, соода, жүк ташшу жана башка промыслдер менен да эмгектенишкен.

XIX кылымдын 80-жылдары Борбордук Төцир-Тоо шаарча тибиндеги Нарын жана Ат-Башы соода кыштактары пайда болот. Нарын кыштагы 1868-ж. курулган аты уйкаш чепкоргондун жанына түшүп, бийик тоолуу Төцир-Тоонун чарба, соода, маданий очогуна айланган. Калкы көп улуттуу болгон, 1913-ж. мында 1600 адам жашап турган. Ат-Башы кыштакчасы болсо Кашкарга кеткен кербен жолдо жайгашып, бул жерде бажыкана, Ат-Башы жармаңкеси уюшулган.

XX кылымдын башында отурукташкан төмөнкүдөй бир катар кыргыз айылдары жарагат: Кара-Арча, Жайылган, Уч-Коргон (Талас өрөөнү); Чала-Казак, Таш-Төбө (Чүй өрөөнү); Темировка, Чоң-Өрүктү, Тепке, Чырак, Ак-Кочкор, Даркан (Ысык-Көл бою). Буларда 50–100 кожолуктар турган.

Калктын басымдуу болугу отурукташып калганына байланыштуу (өзбектер менен тажиктерди айтпаганда да, бул жерде кыргыздардын эле 57% көбүрөөгү XIX кылымдын аягы ченде расмий түрдө отурукташкан деп саналган) Кыргызстандын түштүгүндө сез колониялык мезгилде шаарлар менен айыл-

кыштактардын пайда болушу тууралуу эмес, алардын өнүгүшү тууралуу жүргөн. Түштүк Кыргызстандын эң чоң шаары Ош болгон, ал ошондой эле Борбордук Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири, аты уйкаш уезддин борбору болуп турган. Ош ал кезде жаңы шаар, эски шаар деп экиге бөлүнүп, эскисінде — жергиликтүү чарба, соода, маданият багытындағы махаллалар, базар, дагы башка ушул сыйктуу жайлар, жаңысында уезддик башкаруу органдары, казармалар, лазарет, почта, ар кандай мекемелер, чиновник, көпес, өнер жайчы, мещәндәрдын чарбактары жайгашикан, үйлөру европалык типтө салынып, көчөлөрү түз түшкөн. 1914-жылы «жаңы шаарда» 140 түтүн, 1200 тургун жашаган, «ески шаарда» 6300ден ашуун түтүн, 46000ден ашуун тургун жашаган. Калкынын улуттук курамы көп түрдүү болгон. Фергана өрөөнүн чыгыш бөлүгүн байырлаган калктын экономикалық, саясий, маданий турмушунда Ош чоң роль ойногон.

XIX кылымдын аягы — XX кылымдын башында алды менен ташкомур шахталарынын, мунаї зат промысelderинин жаңында Кызыл-Кия, Сүлүктү, Таш-Көмүр, Майлы-Сай сыйктуу жумушчу кыштактары пайда болот. Булардын калкы да көп улуттук болгон. Көпчүлүгү комур казып, мунаї зат чыгарып, шахталарда, мунаї зат промысelderинде иштеген, бирок бул кыштактардын тургундарынын арасында соода, кол өнөрчүлүк өндүрүшү менен алектенгендер да болгон.

XX кылымдын башында Фергана облусунда 486 айыл-кыштак болгон, алардын көбүнүн ар бириnde 500ден ашуун калк жашаган. Бул айыл-кыштактардын белгилүүлөрү: Бужум, Баткен, Сүлүктү, Кара-Багыш, Конур-Жаз, Жаңы-Арык, Жапалак, Төлөйкөн, Исфана, Кара-Булак, Кара-Кулжа, Кербен, Масы, Даргаз, Мады, Ачы, Ала-Бука, Кетмен-Төбө ж.б. Калкы негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен кесиптешнишкен. Кээ бир кыштактарда ун тартуучу жана май чыгаруучу өндүрүштөр телчигип калган, булардан тышкary базарда сатуу үчүн салттуу килем, кездеме, таар, кап, аркан, кийиз, башкайим жасоо менен да эмгектенишкен.

Айыл-кыштактын көбүнде өз базарлары болгон. Кыргызстандын түштүк аймактарында соода жүргүзүлчү кыштактар да калыптанган, алар отурукташкан калк менен көчмөн калк салттуу товар алмашып алганга ыңгайлуу кербен жолдордун тоомунда жайгашикан. Мындаи айыл-кыштактарга Араван, Исфана, Өзгөн, Базар-Коргон, Масы, Кара-Суу, Уч-Коргон, Ноокат, Жалал-Абад, Сузак ж.б. кирет. Бу аталган кыштак-

тардын калкы көп улуттуу болгон, ар бириnde 1000ден 5700гө чейин адам жашаган. Түргундарынын кайсы бир бөлүгү соодадан тышкary даң эгүү, паҳтачылык, бағбанчылык, мал чарбачылыгы менен алектенишкен. Сөз болуп жаткан кыштактарда ошондой эле кол өнөрчүлүгү да, кәэ бириnde (Араван, Карап-Суу ж.б.) фабрика-завод тибиндеги промысельдер көніри өнүккөн.

Жер ооп келгендердин кыштактары Кыргызстандын түштүгүндө 90-жылдары пайда боло баштайт. Мындау кыштактардын эң бириңчиси Покровка (Куршаб) болгон, мындан кийинкилери — Успенский, Благовещенский, Спасский, Михайловский, Мырзаке ж.б. Бул кыштактардын калкынын негизги кесиби, саясий статусу, чарбалык абалы, маданий өнүгүшү Түндүк Кыргызстандагы жер ооп келгендердин кыштактарындағыдай эле болгон.

### **§ 3. XIX кылымдын аяқ ченинде Кыргызстандагы социалдык мамилелер жана тап күрөшүнүн түрлөрү. 1898-жылдагы Аңжиян көтөрүлүшү**

**Социалдык мамилелер.** Колониялык мезгилде Кыргызстанда патриархалдык, феодалдык жана капиталисттик мамилелердин таасири астында калыптанган коомдук-экономикалык укладга ылайык эки негизги жана эки негизги эмес тап болгон. Негизги таптарга феодалдар — манаптар, бектер, байлар, бийлер, казылар, соодагерлер; букаралар — дыйкандар, малчылар, кедейлер, жарды-жалчылар ж.б. киргөн. Негизги эмес таптарга жаңы пайда болуп келе жаткан таптардын — буржуазия менен пролетариаттын (жергиликтүү да, жер ооп келген калктын да) екүлдөрү киргөн.

Феодалдар табынын бир кыйла маанилүү бөлүгүн манаптар түзүп турган. Колониялык доордо социалдык-экономикалык мамилелердин өзгөрүшүнөн улам манаптардын ролу бара-бара томендөгөн, бирок ал жаңы шарттарга ылайыкташып кеткен (падыша администрациясына кызмат кылууга өтүшкөн). Кыргызстандын түштүгүндө манап катмары болгон эмес. Феодалдардын бул категориясын түштүктө бектер, даткалар, акимдер түзүшкөн. Падыша администрациясы бул кокондук титулдарды тааныган эмес, бирок ал титулду алып жүрүүчүлөр жана алардын укум-тукуму колониялык бийликтөргө кызмат кылууга өтүп алып, өзүлөрүнүн социалдык милдетин аткарууну уланта беришкен.

Феодалдар табынын маанилүү өкүлдөрү бийлер менен казылар (жергиликтүү судьялар) болушкан. Россиянын мыйзамдары боюнча бул кызмат орундары укумдан-тукумга мурас боюнча өтүүсүн токтотуп, шайланма кызмат орундарына айланган. Бирок манаптар, бектер же байлар гана бий, казы боло алышкан. Иш жүзүндө алар бул кызмат орундары үчүн өзүлөрү тарабына шайлоочуларды көп тартуу менен, а тургай паралоо жолу менен ат салышып турушкан. Бийлер менен казылар сот ишин манаптардын, болуштук башкаруучулардын, бардар, мүлкүү адамдардын жана орус бийликтегинин көрсөтмөсү боюнча жүргүзүшкөн.

Товар-акча мамилелеринин өнүгүшүү менен феодалдардын ичинен байлар — колунда чоң байлыгы (малы да, дагы башка материалдык дөөлөттөрү да) бар, жергиликтүү калктын өкүлдөрү барган сайын өзгөчөлөнүп бөлүнө баштаган.

XIX кылымдын аяк ченинде эксплуататорлордун атка минерлер деп аталган жаңы катмарчасы пайда болот. Алар жигит катары манаптарга, бийлерге жана байларга кызмат кылышкан, орус чиновниктерине көтөрмөчү болуп жүрүшкөн, бийликтеги тарабынан берилген ар кандай тапшырмаларды аткарышкан.

ХХ кылымдын баш ченинде кыргыз коомунда улуттук буржуазия да пайда болуп калган, бирок анчалык өз бетинчеликке ээ болгон эмес, анын тиги же бул региондун чарбасына карата экономикалык таасири да анча даана эмес эле. Патриархалдыктын калдыктарын сактоо менен кәэде мына ушул эски кааданы бетине карманып, кыргыз улуттук буржуазиясы колониялык мезгилдин акырына чейин феодалдар табынан бөлүнүп чыга алган эмес.

Тикеден-тике өндүрүшчүлөрдүн негизги массасын букара — катардагы дыйкандар менен малчылар түзгөн. Булардын ар кандай топтору болгон: жакырлар, малай же жалчы, жатакчы, чайрыкер, шерик (өнөктөш), мардикер. Маселен, малай менен жалчы көбүнчө мал чарбачылыгында чоң байларга, манаптарга койчу, жылкычы, уйчу болуп жалданып жүргөн. Жатакчылар менен чайрыкерлер жери аз же жери такыр эле жок дыйкандардан чыккан, алардын күч унаасы да болгон эмес. Алар феодалдардан жер, шайман-жабдык, үрөн алуу менен жерди иштешип, түшкөн түшүмдүн бир бөлүгүн алуу шарты менен жалданып иштешкен. Каранды жана кошчу деп аталгандар да чайрыкерлер деп саналган. Шериктер чайрыкерлерге кирген эмес, жөн гана чарбаны жүргүзүү боюнча өнөктөштөр болуш-

кан. Демейде малын жана өзүлөрүнүн кара күчүн бир чарбага топтогон жери аз дыйкандар шериктер катары саналган. Алар жалпы чарбага өз үлүшүн (жерин, жабдык-шаймандарын, жумушчу күчүн) кошконуна байланыштуу түшкөн түшүмдүн 1/3 чейинки бөлүгүн ала алышкан. Бай дыйкандарга кыска мөөнөткө (а тургай бир күнгө да) жалданып иштеген эң кедей, жардымланган дыйкандар иштин күчөп турган убагында; айрыкча үрөн себүү, жерди иштетүү, оруп-жыюу өнөктүгүндө кецири колдонулган. Мардикерлер жасап берген иши учун чайрыкерлер менен шериктер сыйктуу акыны натуралай алbastan, акчалай алышкан.

ХХ кылымдын баш ченинде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарына жалданма жумушчу күчүн сатып алуу — сатуу кецири жайылган. Маселен, 1913-жылдагы маалымат боюнча Фергана облусундагы кыргыздардын ири байларынын 603 чарбасында жыл бою иштеген 772 жана 118 өнөктүк айыл чарба жумушчулары, Пишпек жана Пржевальск уезддериндеги жер ооп келген ири кулак чарбаларында жыл бою иштеген 817 жумушчу жана 8028 мардикерлер жалданып иштеген.

Мындан тышканы ХХ кылымдын баш ченинде батрактар деген келип чыккан. Өз айылдарында жалданып иштөөгө жумуштар жетишпегендиктен батрактардын бир бөлүгү жер ооп келгендөрдө — кулактарга, казак-орус төбөлдөрүнүн өкулдөрүнө жалданып иштешкен, фабрика-завод ишканаларына, өнөктүк иштерге, ташкөмүр көндерине орношушкан.

Эгерде мардикерлер жана жарым жартылай чайрыкер-карандылар иш жүзүндө айыл-чарба пролетариаты болуп калышса, батрактар бара-бара нагыз жумушчу табына айланып, жергиликтүү калк менен келгин калктын ортосундагы чарбалык, саясий жана маданий байланыштардын чындалышына мүмкүнчүлүк ачышкан. Кыргыз батрактарынын бул кезде саясий аң сезими өсүп, таптык тилемештиги ойгонуп калган.

**Салык системасы жана эксплуатациянын башка түрлөрү.** Салык системасы колониялык мезгилдин биринчи күндорүнөн тартып эле иштей баштаган. Салык төлөө жана башка милдеттүүлүктөрдү откаруу жагынан крайдагы бардык калк расмий түрдө эки категорияга — көчмөндөргө жана отурукташкандарга бөлүнгөн, иш жүзүндө булар төртөө болгон: а) көчмөн кыргыздар; б) отурукташкан кыргыз, өзбек жана башка калктар; в) жер ооп келгендөр: орус, украин, немец, дунган жана уйтур калктары; г) шаар қалкы. Бул көрсөтүлгөн категориядагы калк учун салынчу салык системасы жана ар кандай

акчалай, натуралай жыйымдар төлөө, милдеттүүлүктөрдү аткаруу өлчөмү жана түрлөрү боюнча айырмалуу болгон.

XIX кылымдын 90-жылдарына чейин Кыргызстандын түндүк аймактарында «1867-жылдагы Убактылуу жобо» менен кийирилген салык системасы колдонулуп турган. Ал эми түштүктө болсо 1876-жылдан 1886-жылга чейин али бекитилбegen «1873-жылдагы жобонун» негизинде иштелип чыккан система колдонулган, бул система көп жагдайлары Кокон хандыгынын салык системасынан алынгандыгына байланыштуу убактылуу. ёткөөл мезгилдин системасы катары санаалган.

«1886-жылы Түркстан крайын башкаруу тууралуу туруктуу жобонун» кабыл алышы менен, XIX кылымдын 90-жылдарынан тартып бут Кыргызстан үчүн салык системасынын мүнөзү жана түрү бирдей болгон.

Бардык салыктар менен милдеттүүлүктөрдү экиге болсө болот: 1) мыйзамдык күчү бар жана актылык документтерде катталган расмий-милдеттүү түрдөгүлөр; 2) расмий эместери — ар кандай милдеттүүлүктөр жана жыйымдар. Көчмөн калкка расмий-милдеттүү салынчу салыктын негизги түрү ар бир түтүн төлөөчү салык (эмгек акы өлчөмүнө жараша алышу жыйым) болгон. Мунун өлчөмү а дегенде 2 рубль 73 тыйынга барабар келген, а 1882-жылдан 4 рублга көбөйтүлгөн.

Бириңчи дүйнөлүк согуш мезгилинде башка жыйымдар менен бирге түтүн салыгынын суммасы 15 рублга чейин жеткен, тағырак айтканда, ар бир түтүн ээсинен ушунчадан салык алышып турган. Ар бир көчмөн чарбадан түтүн салыгын жыйноону айыл старчындыгы өзү уюштурган. Көчмөн калк 1880-жылдан 25 тыйындан земство жыйымын төлөгөн, 1908-жылдан ал жыйым 1 рубль 50 тыйынга чейин көбөйтүп кеткен.

Көчмөн калктан коомдук азык-түлүк капиталын (корду) түзүш үчүн да ар түтүндөн 8 тыйындан жыйым алышган.

Айылдык жана болуштук администрацияны күтүүгө жумшала турган коомдук-милдеттүү жыйым деген да болгон, анын өлчөмүн жергиликтүү бийлик чектеген. Жергиликтүү администрация тарабынан улам-улам салынган бейрасмий жыйымдар менен милдеттүүлүктөр калк мойнуна жүктөлгөн өзүнчө бир оор жүккө айланган. Мындан тышкары жол курулушуна, коомдук курууштарды, мектептерди курууга жана башка ар кандай иштер үчүн алышу милдеттүү эмес коомдук жыйым деген да чыгарылган.

Көчмөн калк төмөндөгүдөй иштер боюнча натуралай жана земстволук милдеттүүлүктөрдү ётөп турган: арык, көпүрө, почта

жолдорун ондоо, аскер бөлүктөрү үчүн каражат, отун берүү, ас-көрлерди тигил же бол айылдын аймагында көп туруп калганда азық-түлүк менен жабдуу, чегирткеге каршы күрөшүү ж.б.

Бул тагылган милдеттүүлүктөрдөн тышкary кыргыз коомуна милдеттүү түрдө аткаруу талабы коюлган дагы бир башка феодалдык милдеттүүлүктөр болгон. Маселен, болуштарды, айыл старчындарын шайлоого, падыша чиновниктерин сыйлоого, айдың-таасирлүү кишилерге белек тартуулоого байланыштуу жергиликтуү администрациянын чыгашасын жабыш үчүн калктаан жыйналып алынчу каражат, мал-мүлк ж.б. Муну менен катар соөк койгондо, аш, той бергенде бай-манап, бийлердин чыгымын жабыш, ошондой эле барымта, дагы башка муктаждыктан тартылган зыяндын ордун бастырыш үчүн жыйналчу кошумча, журтчуулук, союш деген милдеттүүлүктөр да элдин мойнунда турган. Феодалдык милдеттүүлүктөрдүн өзгөчө дагы бир түрү ашар болгон — жардам берүү деген болуп, бай коңшусунун же уруулашынын үйүн салууга, түшүмүн жыйнашууга, көчүп-конуп алышына жана башка иштерине катышуу талап кылынган.

Жергиликтуү отурукташкан калк үчүн милдеттүү негизги салык хараж деп аталган жер салыгы болгон, анын өлчөмү шарттуу алынчу түшүмдүн 10% чейин жеткен да, натуралай алынган. Хараж 1886-жылга чейин алынып келинген, андан кийин ал жер салыгы менен алмаштырылган. Жер салыгы боюнча дыйкан жерден алына турган дүн кирешеден 10% натуралай салык төлөш керек болгон, ал жер иштетилеби же иштетилбейби, ага карабастан айдалчу жер катары каралган. Мындай чечим феодализмдин башкы субъектиси катары падышачылыктын табиятына, улам күчөп осүп турган империянын казынасынын улам күчөп осүп жаткан алкына шайкеш келип турган.

Отурукташкан калктаан алынчу салыктын башка дагы бир түрү танап жыйымы (танап — аянтты өлчөө системасынын жергиликтуү бирдиги) болгон. Танап жыйымы калктын бакшак, огород жана коон-дарбыз эгилген жеринен алынган. Анын өлчөмү крайдын башкы начальниги тарабынан аныкталип, а дегенде айдоого жарактуу ар бир тешеден 30 тыйындан алымак болгон. «1886-жылкы жобо» боюнча танап жыйымы оброк салыгы деп аталган. Бул көрсөтүлгөн расмий салыктын эки түрү төң жарактуу жерлерге эле эмес, бош жаткан жерлерге да салык салуунун эсебинен бара-бара көбөйтүлө берген.

Отурукташкан калк оброк салыгынын (мурда — танап жыйымы) 33% өлчөмүндө земстволук жыйым (акчалай), ошондой эле

коомдук азық-түлүк капиталын түзүү үчүн да жыйым төлөгөн. Ал эми бейрасмий жыйымдар менен натуралай милдеттүүлүктөрдү аткарууга келгенде бул маселе көчмөн калктыкына караганда отурукташкан калк үчүн бир топ төмөн қоюлган, бирок отурукташкан калк деле бүт дээрлик бейрасмий салыктар менен милдеттүүлүктөрдү төлөөгө аргасыз болушкан.

Калктын үчүнчү категориясы — келгин орустар, украиндер, немецтер, дунгандар, уйгур-таранчылар, ошондой эле соода кыштакчалары (Нарын, Ат-Башы ж.б.) деп аталган кээ бир калктуу конуштардын тургундарына отурукташкан калк сыйктуу эле жер салыгы салынып турган, бул салык а дегенде айылдык жамааттарга чегерилген да, андан кийин ар бир түтүнгө бөлүштүрүп салынган. Салыкты бөлүштүрүү ишин айылдык старчындар да жүргүзгөн. Карапын жаткан категориядагы калкка салынчу салыктын өлчөмү жергиликтуү калкка салынган жер жыйымынын өлчөмү менен бирдей болгон. Келгин орус, украин, немец, дунган, уйгурлар да башка калктардай эле земстволук жыйым, коомдук азық-түлүк капиталын тооптоо жыйымы жана башка бейрасмий жыйымдар төлөп, милдеттүүлүктөрдү аткарышкан.

Пишпек (Бишкең), Пржевальск (Кара-Кол). Ош шаарларынын тургундары үчүн башкы салык катары козголбос (тамташтар) мүлктөн алынчу салык эсептелген, ал 1885-жылдан тартып мещандардан жана шаар тибиндеги кыштактардын адамдарынан алынып турган. Анын суммасы жыл сайын облустук начальник тарабынан аныкталган. Шаар калкы ошондой эле мамлекеттик промысел салыгын да төлөгөн. Бул салык соодагерлерден, көпестөрдөн, кол өнөрчүлөрдөн, өнөр жайчылардан мурдагы зекет ордуна алынып турган. Шаардыктар да көчмөн жана отурукташкан калк сыйктуу эле ар кандай милдеттүүлүктөрдү аткарышып, земстволук жыйымдарды төлөгөнгө аргасыз болгон.

1905-жылдан тартып жергиликтуү калк аскердик салык да төлөшкөн. Ал түтүн башына салынчу салыктын 5 пайызын, мамлекеттик жер салыгынын 10 пайызын же натуралай салыктын 15 пайызын түзгөн. Мындан сырткары акциздик жыйым, герб жыйымы, бажы салыгы, мүлк бир кишиден экинчи кишиге откөн үчүн өзүнчө бир салык, кызматчыларга салынчу дагы башка ар кандай айыптын жана чегерип алуулардын түрлөрү болгон. Россиянын борбордук бийликтөринен жергиликтуү феодалдар да калышкан эмес. Жогоруда көрсөтүлгөн феодалдык милдеттүүлүктөрдөн тышкары XX кылымдын башы ченде

крайдагы социалдык-экономикалык мамилелердин өзгөрүшүнө байланыштуу ижарачылык, чайрыкерлик, мардикерлик ж.б. аркылуу дыйкандарды эзүү жайылтылган. Феодалдык эксплуатациянын көп түрлөрү уруу адат-салты менен чүмбөттөлүп турган, буларга коншуулук, тууганчылык, ынтымак, жардам, кошумча, ашар, саан берүү, мингич ат берүү жана башкалар кирген. Иш жүзүндө кедейлер жогоруда көрсөтүлгөн «каадасалттарды» аткаруу аркылуу феодалдык рентаны иштеп бериши кен. Мындан тышкары бай-манаптарга малай жүрүү, жигит болуп жүрүү да кеңири жайылган, булар да чын-чынына келгенде кедейлерди ырайымсыз эзүүнүн өзүнчө бир түрү эле. Бийлер менен казылар да феодалдарга жагуу амалы менен майда-барат эле кемчиликтер кетиргени учун карапайым адамдарга оор айып салып турган. Сатып алуу жана пара берүү да демейки жана кеңири жайылган дагы бир көрүнүшкө айланган.

Ошентип, падышачылыктын салык саясаты, эксплуатациянын ар кандай түрлөрү Россиянын колониялык саясатынын тутумдаш бөлүгү катары кызмат кылган. Бул саясат бир жагынан, дыйкандар менен малчылардын барган сайын жакырданышына, экинчи жагынан орус колонизаторлору менен жергилиткүү феодалдардын байышына алып келген. Ал эми жалпысынан алганда, бул саясий кырдаал байлар менен кедей таптарынын ортосундагы ажырымдыкты күчтөүп, социалдык кагылыштардын келип чыгышына түрткү берген.

**Тап күрөшүнүн түрлөрү.** Кыргызстан колония болуп турган шартта бир жагынан, эзилген калк менен жергилиткүү феодалдардын ортосунда, экинчи жагынан, эмгекчилер менен колониялык бийликтөрдин ортосунда карама-каршылыктар айкын көрүнө баштаган. Мына ушул карама-каршылыктардын алкагында кыймылдаткыч күчтөр-жергилиткүү эмгекчи калк, жер ооп келген калк, өнөр жай мекемелеринин жумушчу тоңтору, жаңыдан пайда болуп келаткан пролетарлар, ошондой эле жергилиткүү феодалдар жана орус колонизаторлору боло алмак. Кыргызстандагы мына ушул саясий күчтөрдүн ортосундагы күрөштүн курчтугуна, терендигине жараша тап күрөшүнүн төмөндөгүдөй түрлөрү өөрчүп отурган:

**а) Пассивдүү каршылык көрсөтүү.** Бул эмгекчи массанын жергилиткүү бийликтөр менен орус чиновниктеринин чечимдерин, буйруктарын аткарууну каалабаганынан, феодалдар менен колонизаторлордун кызыкчылыгы учун кызмат кылган мыйзамдарды, укуктарды, инструкцияларды урматтабаганынан, жергилиткүү бийлик өкүлдерүнө жакшы мамиле кылбаган-

нынан, салыктарды, ар кандай жыйымдарды, милдеттүүлүктөрдү жана башкаларды аткаруудан баш тартканынан көрүнгөн. Социалдык нааразылыктын пассивдүү түрлөрүнүн бири карапайым көчмөндөрдүн жергиликтүү байдын зомбулутунан кутулуш үчүн башка айылга, а тургай башка аймақка көчүп кетишинен да көрүнгөн. Кыргыз калкынын арасында нааразылыктын бул түрү бир топ кеңири тараалган. Эмгекчи элдин бул сыйктуу күрөшү жексур башкаруучунун ордуна өз чайрөсүнөн талапкерди көрсөтүүгө жасаган аракетинен да байкалган, албетте, мындай күрөш көбүнчө кандуу кагылыштар менен аяктап, чандасы гана өз максатына жеткен.

**б) Активдүү күрөш.** Тап күрөшүнүн бул түрүнө жергиликтүү феодал төбөлдөрү менен орус чиновниктеринин эл отө жек көрүнгөн, ашкере ырайымсыз окулдерүнүн өлтүрүлүшүн көрсөтсө болот. Феодалдарды өлтүрүп салуу, сабап кетүү, кээде элдин аларга каршы топтолуп чыкмайлары менен да коштолуп турган, мындай окуялар XIX кылымдын аяк ченинде айрыкча күчөн.

1896-жылдан 1899-жылга чейин Түркстанда 647 элдик көтөрүлүп чыгуулар, ошонун ичинде Фергана өрөөнүндө — 286 толкундоо болгон, анын үстүнө булардын басымдуу көпчүлүгү көчмөн калк ичинде чыккан.

Таптык күрөштүн даана мисалы катары Анжиян көтөрүлүшүн көрсөтсө болот. Бул Кыргызстандын түштүгүндөгү эмгекчи эл орус колонизаторлоруна каршы чыгарган биринчи көтөрүлүш эле. Ал көтөрүлүштүн чыгышына колонизаторлор тарабынан жергиликтүү элди эксплуатациялоонун күч алышы, салык эзүүсү, күрдүү жеринен сүрүп чыгарып, «жер ооп келгендерге фонд» түзүүгө байланыштуу келип чыккан жер маселесинин курчушу ж.б. негизги себептер болгон. Дин кызматчылары жана кээ бир феодалдар элдин нааразылыгын пайдаланып, бир нече жыл бою орустарга каршы газават идеясын ар кандай жолдор менен кеңири жайылтып турушкан.

Көтөрүлүштүн идеялык жетекчиси Маргалан үездинин Мин-Тебе кыштагынын (азыркы Өзбекстан менен Ош облусуна караштуу Араван районунун чек арасындагы Мархамад кыштагы) тургуну Мухаммед Али Халфа Мухаммед-Сабыр уулу (кыскачасы — Мадали Эшen, Дүкчү (Ийикчи) Эшen) болгон. Мадали Эшen кыргыздардын арасында абдан таанымал адам болгон. Анын өз сөзүнө Караганда, муруттарынын (муриддеринин) негизги болүгүн кыргыздар түзгөн. 1896-жылы оокаттуу орус келгиндери менен мамиленин курчушуна байланыштуу Көгарт

өрөөнүндө ошол чөлкөмдөгү кыргыздардын өкүлдөрүнүн жыйыны болгон. Бул жыйынга а тургай алыссы Кетмен-Төбөдөн өкүлдөр келип, колонизаторлорго каршы көтөрүлүп чыгуу же-нүндө чечим кабыл алышган. Бирок Мадали Эшen кыргыздарды «шаардыктар да күрөшкө даяр болгончо», көтөрүлүш чыгарбай тура турууга мақул кылган. 1897-жылдын жазында болуштук башкаруучу Чыйбыл Абдылдабий уулунун жана Найып Рахматулланын жетекчилиги менен дагы бир стихиялуу жыйын болуп етөт, буга кыргыздардан 1000 адам катышкан. Ушул эле жылы Мадали Эшen Миң-Төбөгө көтөрүлүштүн планын жана мөөнөттөрүн такташ учүн Фергана өрөөнүнүн ар кайсы аймактарын байырлаган калктын көптөгөн өкүлдөрүн чакырган. Бул жыйынга Фергананын чоң-чоң шаарларынан өкүлдөр келбегенине байланыштуу көтөрүлүш 1898-жылдын майына калтырылган. Көтөрүлүш чыгараардын алдында жашыруун келишим түзүлгөн, бул келишимде көтөрүлүштүн ондон ашык жетекчиси газават идеясына берилгендикин антын беришкен, ал ант 13 мөөр менен ырасталган.

Көтөрүлүшкө даярдык көрүлүп жатканы тууралуу Фергана өрөөнүндөгү ири шаарлар менен айыл-кыштактардын тургундары эле эмес, Түштүк Кыргызстандын бүткүл калкы да кабардар болгон. Ош шаарына чабуул коюуну уюштуруу — Бекмурат уулу Оморбек даткага, Маргаланга чабуул коюу — ичкилик болуштугунун башкаруучусу Бакир Нурмат уулуна, Анжиянга чабуул коюу — Мадали Эшендин өзү менен Кайып Назарга жана молдо Зыятдинге тапшырылган. Мындан тышкaryы Анжиян уездинин Көгарт болуштугунда болуштук башкаруучу Чыйбыл Абдылда бий уулунун жана Атакул Пансат Ханназар уулунун жетекчилиги менен жергиликтүү көтөрүлүшчүлөр Кара-Кол кыштагына кол салып, ал жерде турган казак-орустардын отрядын талкалап, аттарын тартып алып, тоо арасын-дагы токойчуларды жок кылып, Анжиянды көздөй бет алышы керек болчу. Ушундай эле отряддарды Ассакеде, Наманганда түзүү да караган. Көрүнүп тургандай, көтөрүлүштү абдан кецири аймакта чыгаруу ойлонуштурулган. Аны бүткүл жергиликтүү шайланма администрация, көчмөндөр менен отурук-ташкан калк жана шаардыктар колдогон.

Бирок кээ бир болуштук башкаруучулардын чыккынчылыгынан көтөрүлүштүн даярдалып жатканы билинип калган. 1898-жылы 17-майда түш ченде Ош уездинин начальниги Зайцевге Ош болуштук башкаруучусу Карабек Асанбек уулу келип, даярдалып жаткан көтөрүлүш тууралуу маалымат берген. Зай-

цев Ош батальонуна даярдык көрүүгө буйрук берип, Маргалаңды көздөй чабарман жиберген, өзү болсо кечинде бир нече жигити менен Ноокат тарапты көздөй аттанган. Бул кезде Зайцевди көздөй даярдалып жаткан көтөрүлүш тууралуу кабар билдириүүгө болуштук башкаруучу Казыбай келе жаткан эле.

Ош шаарына кол салыш үчүн көтөрүлүшчүлөрдү жыйино Ош шаарынан 12 чакырым жердеги Тамчы-Булакка saat 23кө дайылдалган эле. Түн жарымына чейин бул жерге 500дөн ашык киши, ошонун ичинде Кыргоол-Сайдан, Ак-Теректен жана башка жерлерден 300 кыргыз муруттар жыйналган. Бирок ошоп учурда көтөрүлүшчүлөр тарапка уезддин начальниги келатканын айтып, элүүбашы Таш Ятсайиб чаап келген. Көтөрүлүштүн планынын сыры ачылып калганын түшүнүп, көтөрүлүшчүлөрдүн айрымдары тарап кеткен. Бирок түн ичинде көтөрүлүшчүлөр Ош шаарынын жанындагы ок-дары салынган жертолону басып алууга бир нече жолу аракет жасашкан. Бирок бул аракеттен ийгилик чыккан эмес.

Мадали Эшендин пландары тууралуу кабарды Мин-Төбө болуштук башкаруучусу Низам Макзум кожодон Ассаке шаарынын приставы Еникеев да уккан.

Көтөрүлүштүн уюткусун Мадали Эшендин өзүнүн отряды түзгөн. 17-майдын кечинде бычак, чокмөр, союл менен куралданган 800 кишиден турган көтөрүлүшчүлөрдүн отряды (булардын көбү кыргыз муруттар болгон) Мин-Төбөдөн аттанып чыккан. Жолдон аларга дагы бир нече отряд келип кошулган. Ошентип, Мадалинин тобу 1500 адамга (кээ бир маалыматтар боюнча 2000 адамга) чейин көбөйтөн. Түнкү saat 3тө алар Анжиян гарнизонундагы барактардын бирине кол салган. 22 солдат өлүп, бир нечеси жарадар болгон. Кыйкырык-өкүрүктөн чочуп ойгонгон башка барактардын солдаттары кол салуунун мизин кайтарууга үлгүрүшкөн. Тез эле көтөрүлүшчүлөр чоң жоготууга учурал, кайра качууга аргасыз болушкан. 18-19-май күндөрү шектүү кишилерди издең таап, камоо боюнча издеө иштери жүргүзүлгөн. Мадали Эшен өзү бир нече күнден кийин Базар-Коргон болуштугуна караштуу Казанды-Мазарга келаткан жолдо колго түшүрүлгөн.

Көгарт өрөөнүнөн чыккан көтөрүлүшчүлөр казак-орустарга кол салып, алардын азык-түлүгүн тартып алыш, тоқойчуну олтүрүп. Анжиянга келүүгө даярданып жатышкан. Бирок Мадали Эшендин жецилип калганын уккандан кийин алар токтоң калышкан. Майдын аяк ченинде Кетмен-Тобо өрөөнү менен Анжиян уездине караштуу Суусамыр болуштугунун эли көтөрүлүп

чыккан, аларга Шадыкан Калпа башчылык кылган. Аңжияндандын жонөтүлгөн жазалоочу отряд көтөрүлүп чыккандарды басып, 29 кишисин камакка алган.

Ошентип, Аңжиян көтөрүлүшү бат эле басылып калган. Буга көтөрүлүштүн жакшы уюштурулбагандыгы, пландын жакшы иштелип чыкпагандыгы, бирдиктүү жетекчиликтин, ошондой эле ок ата турган курал-жарактын дәэрлик жоктугу себеп болгон. Бирок бул көтөрүлүш колониялык администрацияга болуп көрбөгөндөй катуу таасир калтырган. Россиянын бийликтери Түркстан мурда алар ойлооп келишкендөй оңдай эле баш ийдирип ала турган край эмес экенине дагы бир жолу ынанышкан. Падыша 1898-жылдын 21-майындагы буйругу менен бул көтөрүлүштүн чыгарган күнөкөрлөрдү эң катуу жазалоого буйрук берген. Өкмөт болсо Фергана өрөөнүнүн эле эли эмес Жети-Суунун алыссы райоңдорунун калкы да мындай кутумга катышы бар деп шектенип караган. Ақын-демократ Токтогул Сатылганов да эч кандай тиешеси жок болсо да ушул көтөрүлүшкө катышкансың деген айып менен Сибирге айдалганы белгилүү.

Орус администрациясы көтөрүлүшчүлөрдү ырайымсыздык менен жазалаган: 22 адам дарга асылып, көбү Сибирге сүргүнгө айдалган, калкты болсо чоң контрибуция — 130556 рубль төлоөгө мајбурлашкан, ал эми Мин-Төбө, Тажик жана Дөң-Кыштак кыштактары жер менен жексен кылышып, алардын тургундары башка жактарга айдалып жиберилип, алардын ордуна Мархамад деген орус кыштагы пайда болот.

1898-жылкы көтөрүлүш көп улуттуу козголоң болгон. Муну сотко чакырылгандардын улуттук курамы ырастап турат: мында 257 кыргыз, 112 өзбек, 20 түрк, 17 уйгур, 3 кыпчак, 5 тажик, 1 карақалпак — бардыгы 417 киши болгон.

Ошентип, көрүнүп тургандай, XIX кылымдын аяк ченинде таптык күрөш жана улуттук-боштондук кыймыл Кыргызстанда мурдакыдай эле стихиялуу жана локалдык мүнөздө болгон, ар кайсы мезгилде, ар кайсы райондордо бирдиктүү жетекчилик сиз жана жакшы уюштурулбастан чыгып турган. Бир гана 1898-жылкы Аңжиян көтөрүлүшү кайсы бир даражада максаттуу мүнөз алыш, эмгекчи әлдин саясий жактан өнүгүшүндө өзүнүн терең изин калтырган.

## **Кайталоо жана өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор**

1. Падыша чылыктын колониялык саясаты.
2. Административик-сот системасы.
3. Жер маселеси, көчмөндөрдү отурукташтыруу.
4. Соода жана өнер жайы.
5. Шаарлар жана айыл-кыштактар.
6. Социалдык мамилелер.
7. 1898-жылдагы Анжиян көтөрүлүшү.

### **Адабияттар:**

Введение в историю кыргызской государственности: Курс лекций для вузов. — Бишкек, 1994.

Вяткин М. П. Монополистический капитал в Средней Азии. 3-е изд. — М. 1967.

Галикул В. Я. Товарно-промышленное развитие Киргизии в конце XIX — начале XX в.: к истории социально-экономических укладов Кыргызстана. — Фрунзе, 1972.

История Киргизской ССР. Т. 2. — Фрунзе, 1986.

Кыргызы и Кыргызстан: опыт нового исторического осмысления. — Бишкек, 1995.

Ленин В. И. Развитие капитализма в России//Полн.собр.соч. Т. 3.

Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии Т. 3. — Спб., 1906.

Усенбаев К. 1916: Героические и трагические страницы. — Бишкек, 1997.

Федоров Е. Очерки национально-освободительного движения в Средней Азии. — Ташкент, 1925.

Фозилбек Отабек Огли. Дукчи Эшан вакеаси. — Тошкент, 1991.

Чормонов Б. Ш., Сидоров А. П. Промышленный прогресс Киргизской ССР. — Фрунзе, 1963.

## **11 - БАП**

### **XIII КЫЛЫМДАН XX КЫЛЫМДЫН БАШЫНА ЧЕЙИНКИ КЫРГЫЗСТАН ЭЛДЕРИНИН МАДАНИЯТЫ**

#### **§ 1. Орто кылымдардын соңку мезгилиндеги көчмөндөр маданияты**

Устөмдүк кылып турган чарбалык укладдын мүнөзү — көчмөн мал чарбачылык жана патриархалдык-уруулук турмуштиричилик кыргыздардын материалдык маданиятына өзүнүн терец изин калтырган. Конуштар менен турак-жайлардын ар кандай тиби, кийим-кечек тамак-аштын курамы менен мүнөзү, анын системасы менен модели, үй-тиричилик буюмдары, унаа каражаттары жана башкалар бекем отурукташкан туруктуу жашоонун жоктугу, тез-тез көчүп-конуп жүрүүнүн зарылчылыгы, чарбалык иштин мезгилдик мүнөзү менен аныктаалган.

Орто кылымдардын соңку мезгилиндеги кыргыздардын материалдык маданияты жөнүндө XIII кылымга таандык кытай даректеринде баалуу маалыматтар бар, алар Чунь Юандын «Сиой вэнь цзян лу» («Батыш крайдан көргөндөр жана уккандар жөнүндө баяндама» (1777-ж.) жана Цин династиясынын тушунда түзүлгөн «Циньдин хуанчао вэньсян тункао» («Классикалык тексттерден алынган үзүндүлөрө жана алардын соңку мезгилиндеги түшүндүрмөлөрүнө эркин талдоо жүргүзүү») деген даректер. Бул даректерде кыргыздардын материалдык маданиятынын негизги элементтери, алардын көчүп-конуп жүрүүгө ылайыктуу үйлөрү (боз үйлөрү), расмий тамак-ашы, кийим-кечеги жана башкалары кыскача баяндалат.

Кыргыздардын байыркы мезгилден тартып XX к. башына чейинки басымдуу түрдө башпаана кылган турак жайы боз үй (кара үй, кыргыз үй) болгон. Байыртадан эле көчмөн мал чарбачылык менен кесип кылган кыргыз уруулары бул көчмө үйдүн эң эле ынгайлуу тибин иштеп чыгышкан, аны чечип алууга да, унаага жүктөп жүрүүгө да, кайра тигүүгө да ойой.

Кыргыз боз үйлөрү өзүнүн чарбалык жана маданий мааниси боюнча төмөндөгүчө бөлүнгөн: турак-жай катары кызмат кылчу боз үйлөр; салтанаттуу учурлар үчүн ылайыкталган, мейман кабыл алууга арналган сый боз үйлөр; кампа, сарай, ашкана катары да колдонула турган боз үйлөр болгон. Мындан тышкary аскердик жүрүштөрдө чатырларды да колдонушкан.

Боз үйдүн негизи бир нече бөлүктөн — керегеден, ууктан, түндүктөн, босого таяктан турат. Эшиктин кашегине эки жакка ачылма каалга коюлат же кийизден жана чийден жасалган көтерүп ачылып-жабылма атайын жапкыч илинин коюлат. Керегенин сыртынан согулган чий каланат да, анын үстүнө түрдүк, ууктун сырты чамгаракка чейин үзүк менен, төбөсү түндүк жабуу менен жабылат.

Кедейлер тутүн ыштаган, үзүлүп-сүзүлгөн күнүрт кийиз жабылган боз үйлөрдө (кара үй) жашашкан. Байлардын жана оокат-кечелүү адамдардын боз үйлөрү чоңдугу менен эле эмес, түрдүк-жабуусунун сапаты менен да айырмаланган: алардын кийизи тыкыс жана жука жасалып, түркүн-түркүн түстөгү оймочийме менен кооздолгон, уук-керегелери да кооздолуп жасалган.

Эгерде кыргыздар оймо-чиймелердин дүйнөсүндө жашайт деп айтылса, бул аша чапкандык болбайт. Үй буюмдарында элдик чеберлердин колу менен кооздолуп жасалгаланбаган бир дагы буюм учурбайт. Үй ичиндеги бардык эмерек, идиш-аяк, курал-жарак, ат жабдыгы, кийим-кечек оймо-чиймелер менен кооздолуп келген.

Боз үй эмерегинин эң мыкты буюмдарынын бири чырмалган чий болуп саналат, мунун оймо-чиймелери ар кандай түстөгү жүн жиптен ар бир чийди өзүнчө чырмап-ороп чыгуу жолу менен жасалат. Кыргыздардын турмуш-тиричилигинин, көчмөн жашоо ыңгайынын озгөчөлүгү алардын өндүрүшүнүн, кол өнөрчүлүгүнүн, ошондой эле жасалга-колдонмо өнөрүнүн өзгөчөлүгүн шарттаган. Кыргыз турмушундагы үй-тиричилик өндүрүшү көпчүлүк учурларда массалык, жалпы элдик мүнөздө болгон.

Булардын ичинен жергиликтүү, көбүнчө мал чарба жана осүмдүк заттарынан жасалгандары ето кецири өнүгүүгө жетишкен. Маселен, жүн оймо-чиймелүү ар кайсы типтеги кийиз жана түктүү килемдерди согууда жана майда килем буюмдарын жасоодо кецири колдонулган. Жүн ошондой эле сокмочулукта, түр салынган чийди даярдоодо, жүн, пахтадан согулган көзделерге, кийизге жана булгаарыга сайма саюуда да пайдаланылган. Ийленип-иштетилген булгаары ат жабдыгынын комол-

дүрүк-куюшкан, басмайыл сыйктуу шаймандарын, үй буюмдарын: идиш аякты, ар кандай коло, күмүш каңылтырлар менен кооздолгон кемерлерди жасоодо пайдаланылган. Үй кол өнөрчүлүк өндүрүшүнүн өнүгүшүнөн улам кыргыз үй-бүлөсү кийимкечеге, турак-жайга керектүү жана дагы башка үй тиричилик буюмдарына болгон мұктаждыгын өзү канаттандырууга мүмкүнчүлүк алган.

Бул жерде кошумчалап айттып кетчү нерсе бул: үй-тиричилик өндүрүшү абдан даана бөлүнө элек болсо да, эркектин жумушу жана аялдын жумушу деп экиге бөлүнүп қалган. Маселен, мал чарба сырьёсу менен негизинен аялдар иштешкен, жүндөн кийиз, кап жасашып, аркан-жип эшишкен, килем согушуп, шырдак, ала-кийиз, кийим-кечек, кийиз калпак жана башка буюмдарды жасашкан. Үй тиричилигинdegи аялдар өндүрүшүнүн дагы бир өзгөчөлүгү мында турган: алар өзү жасаган ар кандай ишке менчик чарбасындагы сырьёну пайдаланышкан. Мындаидишигер чанда бир гана аялдын колунан келбей калбаса, бардык аялдардын колунан келген. Аялдардын ичинен өз ишинин билерманы болгон үчүн кадырлуу адамдарга айланған эң бир чебер жана таланттуу уздар чыккан. Мындаидишигер чебер, «колунан көрү төгүлгөн уз» деп ардақташып, ар кандай үй-бүлөлүк салтанаттарга даярдануу, кызга сеп, дагы башка белек-бечкеңтер камдоо учурунда чакырып турушкан.

Катуу материалдардан (металл, жыгач, таш, сөөк ж.б.) тиричилик буюмдарын жасоо иши менен эркектер алектенишкен. Бирок эркектердин мындаидишигер чебер чыккан усталар тиешелүү кол өнөрчүлүктүн айрым бир түрү — же зергерлик, жыгач усталык, же таш, сөөк иштетүү өнөрүнө адистенишкен.

Ар бир уста өз ишинде көп кырлуу чеберчиликке ээ болгон. Мисалы, жыгач усталар боз үйдүн жыгачын эле эмес, музыкалык аспаптарды да, бешик, буурусун ж.б. жыгач буюмдарды да жасай алышкан. Ал эми темир усталар көбүнчө зергер да, слесарь да, ат такалаганга ж.б. чебер болушкан. Усталар негизинен тапшырма менен иштешип, чийки затты же өздөрү даярдашкан же тапшырма берген адамдардан алып турушкан.

Усталар негизинен өз алдынча жана жалгыздан иштешкен. Жардамчы жалдашкан эмес. Темир усталык же токардык иш сыйктуу комөкчү жумуш күчү өтө зарыл болгон (көөрүктүү үйлөтүш, токардык станоктун валын тегеретип туруш үчүн) жумуштарда гана жардамчы алышкан: өз бүлөсүнөн бирөө же тапшырма берген адамдын бүлөсүнөн келип жардам берген.



Териден жасалған әмеректер.



Жумшак ийленген териге түшүрүлгөн сайма. XIX к.

Эркектердин устачылық өнөрү, айрыкча темир жана жыгач усталык муундан-муунга: атадан балага, агасынан иинисине же дагы башка туугандарына өтүп турган. Кээде устачылыкка ата-йын үйрөтүү жолу менен да даярдашкан. Болочок усталар чоң уста менен бирге иштеп, ага жардам берип жүрүп, тигил же бул материалды иштетүүнүн жол-жобосун үйрөнүп чыгышкан.

Бирок жогоруда айтылгандай, эмгектин аялдардыкы же эркектердики деп бөлүнүшүндө анча каттуу ажырым болгон эмес. Маселен, зергерлердин жесирлери өз күйөөлөрүнүн өнөрүн уланткан учурлар көп эле болгон. Тери, булгаары, алардан жасалчу буюмдарды (сандык, ар кандай буюмдун кабы, идиш-аяк ж.б.) жасоо ишине аялдар деле, эркектер деле аралаша берген.

Үй тиричилик өндүрүшүнүн кээ бир тармактарында, маселен, сокмочулукта, ала кийиз, шырдак жасаганда, б.а. көп адамдын катышуусун талап кылган иште, айрыкча узакка созулчу, бир түрдүү жана чаалыктырма иштерде чогулуп жардам берүүнүн байыркы салты — ашар колдонулган. Мындейшериктешип иштешүүдөн элдин мүнөзү ачылып көрүнөт.

Каралып жаткан мезгилде кол өнөрчүлүк мал жана дыйкан чарбачылыктарынан али биротоло белүнүп чыга элек болучу. Кыргыздар ичинде үй-тиричилик кол өнөрчүлүгүнүн өнүгүшүүй чарбасынын күнүмдүк муктаждыкстары менен эле шартталбастан, элдин сулуулукка болгон түбелүктүү умтулусу, руханий керектөөлөрү менен да шартталган.

Кыргызстандын тарыхый жолу бүтүндөй бир кылым бою — XVIII кылымдын экинчи жарымынан XIX кылымдын экинчи жарымына чейин Kokon хандыгы менен тыгыз байланышта онүккөн.

Кокондук башкаруучулар өзүнүн ээлеген аймактарынын чек арасын чектеп, каратып алган кыргыз жерлерин өз карамагына бекитип алуу үчүн ар кайсы жерлерде чеп-коргондорду сала баштаган. Маселен, Памирдеги Таш-Коргон чеби, Алайдагы Сопу-Коргон, Дароот-Коргон, Кетмен-Төбөдөгү Улук-Коргон, Чүй өрөөнүндөгү Пишпек жана Токмок, Тенир-Тоо менен Ысык-Көлдөгү; Тогуз-Торо, Жумгал, Куртка, Кара-Кол, Барскоон чептери мына ушундайча пайда болгон.

Кокон чептерин чоңдугу жана аткарған милдети боюнча үч топко: ири, орточо жана майда чептерге бөлүүгө болот.

Мисалы, Пишпек, Чалдыбар сыйктуу ири чептер стратегиялык жактан маанилүү жерлерде жайгашкандастыкан, жакшы чындалган. Мындей чептердин аянты 1.5–2.5 га чейин жеткен.

Сыртынан эки катар, ал тургай үч катар дубал менен курчалып, анын сыртынан айланта аңгек казылып коюлган.

Орточо өлчөмдөгү чептер баарынан жакшы сакталган. Алар 0,2 ден 1га чейин аянтты ээлеген. Чеп бурчтарына мунара түргузулган бекем дубал менен курчалган. Дубалдардын бийиктиги 5 метрге чейин жеткен. Дубалдын үстүнкү болугунун ар кайсы жерлеринде мылтык, жаа ата турган көзөнектөрү болгон. Чепте демейде 100–200дәй аскер турган. Кырдаалга жараша гарнизон кенейтилиши да мүмкүн болгон. Мындай чептер аркылуу негизине жакынкы аймактар, кербен жолдору көзөмөлдөнүп, сакчылык форпосту катары кызмат кылган алардын гарнизондору калктан салык жыйноо ишин да аткарган. Азыркы кезде бу сыйктуу коргон-чептерден аздыр-көптүр дурус сакталып калгандарына — Чоң-Алайдагы Даароот-Коргон, Сох дарыясынын жээгиндеги Кан чеби жана Борбордук Төңир-Тоодогу Чолок-Коргон кирет.

Кокон чеп-коргондорунун ичинен эң көп тобун майда чептер түзүп турган. Мындай чептерден сакталып калгандарынын аянын анча чоң эмес, 0,2 га аянтты ээлейт, аянын тик бурчтуу же сүйрү формада, булуң-бурчтарында бир кездеги бийик дубалдардын урандысы гана калган. 1862-жылы түзүлген чийме, сүрөт жана сыйпаттамаларга карап, Ак-Суу, Шиш-Төбө, Таш-Коргон жана башка чептердин жалпы конфигурациясын жана ички планын элестетсе болот. Мындай чептер үчүн бир топ эле бийик, ар кайсы жери кырдалган же булуңдарына мунаралар түргузулган тиштүү бийик дубалдар мүнөздүү болгон. Чептин сырты аңгек казылып курчалган.

Кыргызстандын аймагында кыргыздардын өзүлөрүнө таандык чептер да болгон, алар Кокон хандыгы колониялаганга чейин салынган (айрым тарыхый адабиятта отурукташпаган кечмөндөргө кайдан өзүнүн чеп-коргондору болсун деген да пикир айтылып жүрөт). Кыргыздардын нагыз өзүнө таандык чеп-коргондорго Кетмен-Төбөдөгү Улук-Коргон (Кетмен-Төбө же Узун-Акмат — XVIII к.) Талас өрөөнүндөгү Садыр-Коргон (XVIII к.) ж.б. кирет. Кокон хандыгынын мезгилинде Талас өрөөнүндө жергиликтүү феодал Нурак Ажыбек уулунун өз чеп-коргону болгон. 1843-жылы Ысык-Көлдүк манап Боронбай Жууку суусунун жогорку өндүрүнде Кызыл-Үңкүр деген чеп-коргон курдурган. Пишиптин жанында манап Байтиктин коргону болгон; Ормон хан да өзүнө Сан-Таш деген жерде Чоң-Коргон салдырган, Рыскулбек манаптын Кетмен-Төбөдө чеп-коргону боплуптур.

Кыргыздардын да, кокондуктардын да чептеринин курулуш техникасы бир типте болгон, А.Н.Бернштамдын пикири боюнча анын жол-жобосу өзбек усталарынан алынган болуу керек.

Кыргыздардын бейит үстүндөгү күмбөздөрүнүн башаты өткөн мезгилдердеги тиричилик архитектурасынан башталат. Мындай архитектура дээрлик сакталып калган эмес, бирок анын болгону талаш туудурбайт. Мезгилдин өтүшү менен күмбөздөрдүн адепки бейнеси өзгөрүлүп, көчмөндөрдүн демейки турал-жайы — боз үйдүн кебетесин ала баштаган, мунун элементтерин кыргыз күмбөздөрүнүн дээрлик бардыгынан көрүүгө болот. XVI-XIX кылымдардагы архитектуралык эстеликтер начар сакталгандыгы менен айырмаланып турат.

Күмбөз — чийки же бышкан кирпичтен тепкич-тепкич түрүндө курулган (сагана) чакан бейит белги; кабелтең порталдуу, декорацияланган оюктары бар же кирпичтери фигуранып кыналган, бышкан же чийки кирпичтен мүрзө үстүнө салынган демейки курулма.

Мазар деп динчилер сыйына турган бейит үстүндөгү курулма, бак же бир башат, булак аталат. Күмбөздөрдүн бардыгы эле мазар деп санала бербайт. Бул термин динчилер ыйык, олюя деп эсептегендөрдин күмбөздөрүне карата гана колдонулат.

Төрт бурчтуу, булундарында мунарачалары бар, кәэде мунаранын фонарларына окшоштуруулуп салынган төрт бурчтуу коргон тибиндеги бейит курулуштары кездешет. Булардын ичке-рисинде демейде кирпичтен коюлган эстелик болот (көбүнчө Ысык-Көлдө). Бейит үстүндөгү курулуштан мазарлар бир топ эле айырмаланып турат, мазардын порталына улай бейит белгинин үстүнө узатасынан салынган өзүнчө жай болот, ал жарым циркуляр формасында жабылат (Оттук, Он-Арча).

Кыргыстандагы мүрзө үстүндөгү бардык курулмаларды бир нече типке бөлсө болот. Мындай курулмалардын эң жөнөкөйү жана кенири тараган түрү — тик бурчтуу формадагы же бир метрге чейинки бийиктигеги жер дөбөчөлөр.

Салттуу ырасым боюнча катардагы көчмөндүн мүрзөсүнүн үстүнө пирамида түрүндөгү тик бурчтуу бейит белги (сагана) салынган, анын бийиктиги 2 метрдей келет.

Формасынын жана курулушунун жеңилдигине карата баалай келгенде бейит белги үстүндөгү бул эки типтеги курулма төң калктын кедей катмарына — катардагы малчы көчмөндөргө мунөздүү болгон.

Үстүндө куполу жок, кай бирде кабелтең порталы, декорациялуу оюктар жана фигуранып коюлган кирпиши, кай бирде


туш-тарабы мунара түрүндөгү колонналар менен түрлөнтулгөн коргон түрүндөгү күмбөздөрдү өзүнчө бир топко кийирсе болот. Мындаи күмбөздөрдүн тик бурч түрүндөгү коргондорунан исламга чейинки формалардын белгилери тике байкалып турат. Бейит белгиде порталдардын, айрыкча мунара фонарларына окшотулган, кооздолгон колонналардын пайда болушу бол ислам маданиятынын тике таасири экендигин талашууга болбойт.

Архитектуралык чечилиши жана декорациясы боюнча күмбөздөр ар түрдүү. Күмбөздөрдүн татаал тибине Тайлак (Нарын дарыясына Куртка суусу куйган оң жээктө), ошондой эле Ат-Башыдагы Ак-Моюн жана Терек-Суу кыштактарынын жанын-дагы күмбөздөр, Ысык-Көлдөгү Туура-Суу күмбөзү жана башкалар кирет. Мындаи типтеги күмбөздөр Түндүк Кыргызстанга, Борбордук Тенир-Тоого мұнәздүү, булар Кыргызстандын түштүгүндө сейрек кездешет.

Бейит үстүндөгү курулмалардын кийинки тибине эркин формадагы куполдуу күмбөздөрдү кийирсе болот: мындаи күмбөздөр боз үй түрүндөгү жапыз купа формасында чоподон курулуп, же коргон түрүндө тик бурчтуу пайдубал менен салынат. Купасы болсо алкак формасында көтөрүлүп, арка түрүндөгү оюгу анын чакан порталына жайгаштырылат же анын фасад жаккы дубалынан орун алат. Бул типтеги күмбөздөр демейде пайдубалсыз эле салынат.

Бейит белгилеринин дагы бир өзүнчө тобуна колонналары бар кабелтең порталы менен дароо көзгө урунуп турган күмбөздөр кирет. Булар — чийки же бышкан кирпичтен ислам архитектурасынын салты боюнча, көпчүлүгүндө жергиліктуү мусулман ишмерлерине арналып салынган күмбөздөр. Бу сыйктуулар Фергананын исламдык күльт очоктору менен коңшулаш жайгашкан Кыргызстандын түштүгүнө көцири тараалган. Бул топтогу эстеликтерге мұнәздүү мисал катары Ош облусунун аймагында XVII к. аяғы — XVIII к. башы ченде ушул жерлик белгилүү мистиктін мұрзесүнө салынган Кожо Биалдын мазарын көрсөтсө болот. Мында белгилей кетчү жагдай: Кыргызстандын аймагында мұрзө үстүнө салынган архитектуралык курулмалар көп эле учурайт. Алар: Тенир-Тоодогу Чырак-Булак, Ногой, Кырк-Чоро, Тайлак, Ак-Бейит; Чүй өрөөнүндөгү Байтик жана Ниязбек коргон; Ысык-Көл ойдуңундагы Балчак; Талас өрөөнүндөгү Манас; Кыргызстандын түштүгүндөгү Сафид-Булан, Асаф ибн Бурхий, Арстанбап ж.б.

Бул мұрзө үстүнө салынган күльт куруулуштарынын архитектуралык композициясы әлдин түшүнүгү боюнча турак-жай



**Манастин күмбезү. XIV к.**

архитектурасын өзүнчө бир формада бейит белгиге ылайык-таштырылган элдик архитектуранын оригиналдуу туундусу катары бүткөн, булардан улуттук салттын белгилери даана көрүнүп турат. Тарыхчылар менен архитекторлор кыргыз мурзөлөрүндөгү бейит белги курулмалары таптакыр демейдегиден сырткаркы формаларга ээ, алар элдик өнөрпоздордун «мусулман» архитектурасында өкүм сүрүп келген канондорго, профессионалдык салттарга камалбаган эркин чыгармачылыгынын негизинде жараган деген жыйынтыкка келиши.

«Манастын күмбөзү» деген ат менен белгилүү адабий-этнографиялык музей — Канизек-хатун күмбөзү Талас өрөөнүнүн Кең-кол капчыгайында жайгашкан.

Талаастагы бийлик колунда турган Чагатай түкүмунан чыккан аял мүрзөсүнүн үстүндөгү эстелик күмбөзү окумуштуулар могол төбөлдерүнүн исламды кабыл алышы менен байланышта карашат. Мусулман салттары барган сайын көчмөн-буттарастардын чөйрөсүнө терең кире берген. Эстеликтин порталындагы жазуу эмир Абуке кызы Канизек-хатун 734-жылда жылы рамазандын биринчи күнүндө (1334-жылдын 6-майы) өлгөнүн ырастап турат. Анын мүрзөсүнүн үстүнө көп өтпөй эле күмбөз салынган, кийинчөрөөк ушул эле жерге башка да ададар көмүлгөн. Азыркы кезде күмбөз реставрацияланган.

Күмбөздөгү түркүн формадагы оймо-чиймелердин параллелдери кыргыздын элдик искуствосунда да кецири учурдайт. Бул тууралуу изилдөөчүлөр мындай тыянакка келишкен: күмбөздүн декорациясы байыртан белгилүү орто кылымдардагы азиялык күмбөздөргө салыштырганда кыргыздын шырдактары менен туш кийиздериникине алда канча жакын, анын оймо-чиймелери бир караганда гана ошол орто кылымдагы орнаментке жакын көрүнүшү ыктымал.

Түштүк Кыргызстандагы күмбөздөр сериясынын ичинен Оштогу Асаф ибн Бурхиянын күмбөзү, Арстанбаптагы мазар (Жалал-Абад облусу) көңүл бөлүүгө арзыйт.

Асаф ибн Бурхия күмбөзү Сулайман тоонун чыгыш тарабында. Бул күмбөздүн курулушу анча чоң эмес: сыртынан олчөгөндө анын аянты  $7 \times 10$  м тик бурчтуу формада салынган. Архитектурасы XVIII кылымдын аягы — XIX кылымдын биринчи жарымына таандык. XIX кылымда анын чыгыш тарабына жайкы ачык Жами мечити салынган. XX кылымдын 80-жылдарында бул эстелик реставрацияланды.

XIX кылымдагы куль архитектурасынын өзүнчө бир эстеликтерине Арстанбап өндүрүндөгү мазар кирет. Мындагы күм-

бөздүн өзү XX кылымдын 60-жылдары бузулуп калган, бирок ага улай салынган мечит азыр да бар.

Бул сыйктуу мечиттер Фергана орөөнүндөгү кыргыз айыл-кыштактарынын (Кара-Багыш, Булак-Башы ж.б.) кыйласында эле болгон. XVIII-XIX кылымдарда салынган кызыктуу архитек-туратдагы мечиттер менен медреселер XX кылымдын ортосунан чейин сакталган. Буларга азыркы Сыдыкбайдын мечити (XIX кылым) жана Рават Абдылда хандын мечити (XVII-XVIII кк.) деп аталган Оштотуу эки мечит кирет, ал Ош шаарынын жанындағы Сулайман тоонун этегинде.

Элдердин маданияты жөнүндө сөз кылганда ысымдарын жана сицирген ишин тарых жүздөгөн жылдардан бери сактап келаткан ойчулдар менен окумуштуулардын ысмын атабай коюуга болборт. Мындай улуу инсандардын бири — Омар шейх-тин уулу, Абусаиддин небереси — Индиядагы Улуу Моголдор династиясын негиздеген, ал жерде 1526-жылдардан тартып бийлик жүргүзгөн Бабур Захриддин (1483-1530). Ал Тимурилер тукумунаң, 12 жашар курагында өз атасынан Фергананын бий-лик тактысын мурастап алган, ошол кезде азыркы Кыргыз-стандын түштүк аймактары Ферганага кирген.

Бабур чыгаан аскер башчысы эле болбостон, мыкты акын да болгон. Анын чагатай (түрк) тилинде жана фарсиче эң сонун ырлары жана «Бабур наама» деген жазмалары сакталып калган. XVI кылымдын биринчи чейрегинде окуяларды түздөн түз коруп, жандуу баяндаган Бабурдун бул жазмалары ошол мез-гилдеги риторикага жана патетикага мунөздүү болбогон, Орто Азиянын калкстары сүйлөгөн, азыркы жандуу түрк тилине жа-кын жөнөкөй, так жана көркөм тилде жазылган. Орто Азия (ошо-нун ичинде Кыргызстандын түштүгүнүн, анткени Бабур бир аз мезгил Ошто жашаган, ал жерде анын дем ала турган атайын үйү болгон. Ал үй азыр «Бабурдун үйү» деген наамда кайрадан курулду). Афганстан жана Индия элдеринин каада-салттарын сипаттаган жана өз замандаштарына так даана мунөздөмө бер-ген бул эмгек эң баалуу тарыхый-этнографиялык дарек болуп са-налат. «Бабур наама» — дүйнөлүк адабияттын маанилүү эстелиги.

«Бабур наамадан» башка да бизге Бабурдун ыр куроо тех-никасын мыкты билгендигин ырастаган «рубайлери» (торт сап-тары) жана «казалдары» жетти. Ырлары даана жана элестүү тилде жазылганынтан, аны өзүнө замандаш акындардан абдан айырмалап турат.

Моголстандын жана Чыгыш Түркстандын белгилүү тарых-чысы жана мамлекеттик ишмери, Бабурдун жакын тууганы

Мухаммед Мырза Хайдардын (1499–1551-жок.) чыгармачылыгы XVI кылымдын 40-жылдарына таандык. Ал — «Тарих-и Рашиди» деген фундаменталдуу эмгектин автору. Бул эмгекте (биринчи жолу англис тилинде 1895-жылы жарыяланган) XVI–XVII кылымдардагы Кыргызстандын социалдык-саясий тарыхы жөнүндө баалуу маалыматтар бар.

Улугбек Мухаммед Тарагайдын (1394–1449) ысмы бүгүн да кецири белгилүү. Ал Шахрухтун улуу уулу жана Тимурдун небеси болгон. Тимурийлер державасынын курамындагы Самаркандын (1409–1449) башкаруучусу Улугбек Мухаммед Тарагай улуу математик болгон. Султания шаарына жакын жерде туулган, Тимурдун сарайында тарбияланган. Араб, фарсы тилин билген, чагатай тилинде ырлар жазган, медицинага кызыккан. Өзүнүн борбор шаары Самарканга ошол мезгилдеги улуу окумуштууларды Кази-заде Руми, Гийас-ад-Дин Жамшид Кашини, Ала ад-Дин Али Күшчи ж.б. тарткан, Самарканда жакын жерде чоң астрономиялык обсерватория курган. Бул жерде анын жетекчилиги менен «Зидж-и жедид-и Гургани» деген абдан так астрономиялык таблицалардын даярдашына өбелгө түзгөн илиний изилдоолор жүргүзүлгөн.

Улугбектин тушунда Самаркан менен Бухарада мыкты архитектуралык эстеликтер курулган, медреседе диний эле эмес, динден тышкаркы да сабактар берилген. Ал агартуу иши эркектердин эле эмес, аялдардын да иши болуш керек деп санаган.

Улугбек мамлекеттик ишмер же аскер башчысы катары озгөчөлонунп чыккан эмес. Анын сицирген эмгеги өзү уюштуручусу болгон зор маданий иштерде, ошондой эле анын илимий эмгектеринде көрүнöt.

Алишер Навои (1411–1501) Орто Азия элдеринин улуу акыны болгон. Ал тажик, перси жана азербайжан адабияттарынын мыкты салттарын өздөштүргөн, перси, араб тилдерин эң мыкты билген, а өзбек тили болсо анын чыгармаларында бийик баскычка жеткире иштелген. Алишер Навои тарабынан «Фархад менен Ширин», «Лейли менен Мажнун», «Жети планета» жана башка классикалык чыгармалар, ошондой эле «Чар диван», «Хамса», «Махбуб ал-кулуб» сыйктуу гениалдуу дастандар жаралган. Бул чыгармалар Орто Азия элдеринин эле эмес, дүйнөлүк адабияттын казынасына кошулган баа жеткис салым болуп эсептелет.

Навои элдердин саясий турмушуна активдүү катышкан, адилетсиздикке, зулумдукка, зордук-зомбулукка, эзүүгө каршы күрөшкон. Өзүнүн байлыгын, сарайларды, күмбөздөрдү, мечит-

терди, медреселерди, оорукана, мектеп, рабат, көпүрө, арык, жол жана башкаларды курууга жумшаган. XV кылымдагы феодалдык Орто Азиянын, Алдыңкы жана Орто Чыгыштын прогрессчил коомдук ой-пикиринин сересинде турган Навоинин дүйнө таанымынын негизин ашынган суфиилик пантеизминен олуттуу түрдө айырмаланган пантеизм түзгөн.

Жами Нуридин Абдурахман (1414–1492) — Хорасандагы иран тилдүү элдердин адабиятынын ири өкүлү. Абдурахман өз доорунун улуу ақыны эле болбостон, грамматика, логика, грек жана чыгыш философиясы, табият таануу, математика, астрономия жана башка илим тармактарын да мыкты билген. Кээ бир маалыматтарга караганда, Жаминин калемине илим менен адабияттын эң бир ар түрдүү маселелери боюнча 100гө жакын китең таандык. Жаминин чыгармачылыгы бардык көркөм жанрларды иштеп чыккандыгы менен өзгөчө мааниге ээ, анын эмгектери Орто Азия — Хорасан адабиятын андан ары өөрчүтүшүү учун баалуу өбөлгө болгон. Жами өз чыгармаларында байлыкка умтулбоого, токтоо, басмырт, сабырдуу болууга үндөйт, түпкүлүүккө, Алла менен бир болууга умтуулууну үгүттөйт. Жаминин эң чаң жана кецири белгилүү чыгармасы — жети чаң поэмадан турган «Хафт авранг» («Чаң жетиген»).

Биз атап еткөн Орто Азиянын маданият очкторунун ойчулдары өз доорунда маданияттын алдыңкы ишмерлери катары бай-маргабалуу кишилер болгондугу үчүн гана эмес, улуу ачылыштар жасаганы, баа жеткис илимий эмгектерди, көркөм чыгармаларды жаратканы, өлбөс образдарды түзүп, жакшылыкка жана адилеттүүлүүккө, чынчылдыкка үндөгөнү, идеалдуу коом жөнүндө ой жүгүртүп, жалпы адамзатка таандык гуманисттик идеяларды үгүттөшкөнү менен тарыхта унтуулгус ардактуу орун ээледи. Кыргыздын алдыңкы ойчулдары да (Молдо Кылыш Шамыркан уулу, Ниязалы Молдо Эсенгүл уулу ж.б.) ушул аты аталган улуу инсандардын китечтеринен таалим альп, өз коз караштарын калыптандырып, өз чыгармаларын жаратышкан.

Түрк элдеринин көбүнө (kyргыздарга, казактарга, кара калпактарга ж.б.) белгилүү ақылман жана ойчул Асан кайы болжол менен XV кылымдын орто ченинде жашаган, Ысык-Көлдүн боюнан чыккан, сооғу ошол колдун боюна коюлган. Анын өмүр баяны тууралуу так маалыматтар жок. Ал эмгекчи элдин оор турмушун көрүп, өмүр бою элдин мундун мундап, зарын зарлап жүргөндүктөн Асан кайы, б.а. кайгычыл Асан, деген ылакап ат берилип, эл оозунда калып калган. Белгилүү казак окумуштуусу Ч. Валиханов Асан кайгыга «көчмөндөрдүн философу»

каторы мүнөздөмө берген. Анын философиялык ой жүгүртүү лөрүнүн негизин табиятта жана коомдо эч кандай дал келбөө чүлүк болбош керек, жалпы шайкештик болушу керек деген ой түзөт.

Жазуу-сызуу болбогондуктан, анын айткан нускоолорунан элдин эсинде кээ бир гана төмөндөгүдөй учкул сөздөрү сакталып калган: «Жашында берсин мээнетти, карыганда берсин доөлөттү», «Доөлөтүңе ишенбе, мээнетиңе ишен» ж.б. Асан кайты жаратылышты, айбанаттар жана өсүмдүктөр дүйнөсүн сактап-коргоого чакырган. Ал: «Ар кандай жакшылык иш — адамдык чоң сапат, жамандык иш — акылсыздык», — деген. Ал жаратылыштагы бардык жандуу нерсе пайдалуу, анда артыкбаш эч нерсе жок деп кайра-кайра ырастаган. «Кой үстүндө торгой жумурткалаган» жерди, теңчил коомду издеп, ал көп жерлерди кыдырган: Ат-Башыда, Нарында, Ак-Сайда, Таласта, Гисарда, Бадахшанда, Ургөнчтө, Кара-Тоодо, Астраханда, Крымда, Волга боюнда жана башка жерлерде болгон. Анын гуманисттик ойлору биз жашаган заман, биздин дүйнө таанымыбыз менен үндөшүп турат.

Кыргыздын дагы бир ойчулуу, сынчысы жана ақыны — Толубай сынчы болжол менен XIV-XV кылымдарда жашаган. Уламышта ал Жаныбек хандын түшүнде (1342-1357-ж.к. Алтын Ордонун ханы) өмүр сүргөн Токтогул ырчынын уулу экени айтылат. Толубай сынчы сөзмөр, чечен, саяппер болгон — аттын күлүк, тулпар экенин баштап сөөгүн көрүп билген.

Кыргыздардын индивидуалдуу поэзиясынын баштасы төкмө ақындардын поэзиясынан башталат. Булардын катарына Ысык-Көл ерөөнүнөн чыккан Калыгул (Калыгул Бай уулу, 1775-1855-ж.к.) жана Арстанбек (Арстанбек Буйлаш уулу, 1824-1878-ж.к.) кирет. Калыгул менен Арстанбектин өмүрү тууралуу толук маалыматтар жок. Бирок бизге жеткен «Тар заман» жана «Акыр заман» деген ырларынын мазмунуна караганда патриархалдык-феодалдык түзүлүш учурунда өмүр сүргөн Калыгул менен Арстанбектин дүйнө көз карашы диний-мистикалык мүнөздө болгон. Бул ақындар XIX кылымдын орто ченине чейин өкүм сүргөн социалдык-экономикалык мамилелерди кубаттаган.

Бирок заманчы-акындардын чыгармаларына бир жактуу баа берип, аларды реакциячыл ишмерлердин катарына кошуп салууга болбрайт. Алардыны мыкты насыятычыл ырлары элдин эсинен кете элек, бул ақындар ырларында адеп-актыкты, адилеттүүлүктүү, адамды урматтап-сыйлоону, жаратылышика жана айбанаттар дүйнөсүнө аяр мамиле жасоону, кадырлашып-

сыйлаша билүүнү, ынтымак-ырашкерчилики, тынч, бейпил турмушту даңазалап ырга салышат.

Башка бардык элдердөй эле өзүнүн көп кылымдык тарыхында кыргыздар өзүнө таандык жалпы маданияттын тутумдаш болгуту эле болбостон, дүйнөлүк цивилизациянын тарыхында кирген бир катар руханий дөөлөттөр иштелип чыгып, өөрчүтүлгөн. Кыргыздын элдик оозеки көркөм сөз өнөрүндө макал-ылакап, лирикалык ырлардан тартып эпикалык чыгармаларга чейинки ар кандай жанрлар менен формалар арбын.

Элдик поэзиянын бул бай арсеналында «Манас» эпосуна өзгөчө орун таандык. «Манаста» кыргыздардын эң байыркы замандардан кийинки мезгилдерге чейинки басып өткөн татаал тарыхый жолу өз алдынча, жокорку көркөмдүктө даана чагылдырылган.

Нarrативдик (сыпатташ жазма) даректердеги «Манас» тууралуу алгачкы маалыматтар Молдо Сайф ад-Дин Ахсыкендинин (1503-ж.) «Мажму ат-таварих» («Тарыхтардын жыйнагы») аттуу тажик тилиндеги кол жазма чыгармасында жолугат.

Эпостун мазмуну кыргыздардын турмушунун бардык тарабын — турмуш-тиричилигиндеги майда-бараттан тартып тарыхый-тагдырындагы маанилүү окуяларга чейин камтыйт. Дал ушул үчүн изилдеочулөрдүн көпчүлүгү аны «эл турмушунун энциклопедиясы» деп аташат.

«Манас» өзүнүн эбегейсиз көлөмү менен буга чейин белгилүү болгон бардык элдик эпикалык поэмалардан ашып түшөт. С.Каралаевден жазып алынган варианты эле (жарым миллиондан ашуун ыр сабынан турат) «Илиада» менен «Одиссеядан» 20 эсе, «Шах-наамадан» 5 эсе, «Махбаратадан» 2,5 эссе көлөмдүүлүк кылат.

Егерде эпос мезгилден жана мейкиндиктен, элдин баскан тарыхый жолунан сырткары каралса, анын бай мазмунуна баа берүү жана түшүнүү мүмкүн эмес болор эле. Эпос эл башынан кечиргендердин, андап билгендердин, турмуштук бай тажрый-балардын негизинде жааралган. Ошондой болсо да муну эстен чыгарбоо керек: аталган эпостун материалдары менен маалыматтарына сакталып калган чыныгы документ катары эмес, жалпыланган образдардын жардамы менен элдин турмушун чагылдырган көркөм чыгарма катары кароо зарыл. Анда тарыхый окуялар байыркы уламыштар, жомоктор, мифтер, легендалар менен эриш-аркак баяндалып, жуурулушуп кеткен.

«Манастын» мазмунун кураган окуялар көптөгөн катмарлардан тургандай элес калтырат, бул анын узак мезгил бою калыптанып жүрүп отургандыгынын далили.

«Манаста» сүрөттөлгөн турмуш көрүнүштөрү элдин өткөн дөгү турмуш абалы, жашоо шарттары, диний ишенимдери, көз караштары, түшүнүктөрү ж.б. жөнүндө баалуу, бай материалдарды берет.

Кыргыз элинин эпикалык чыгармаларынын тамыры байыркы замандардын түпкүрүндө жатат.

«Эр Төштүк», «Эр Табылды», «Курманбек», «Жаңыл Мырза», «Жаныш-Байыш», «Сарыңызы-Бекөй», «Кожожаш» сыйктуу «кенже» эпостор көбүнчө баатырлардын жортуулдарын же тарыхтагы даңазалуу окуяларды, ашык жарлардын сүйүү сезимдерине байланышкан турмушун баяндайт.

Эң байыркы поэзияда кайсы бир даражада чарбасынын негизги түрлөрүнүн бири аңчылык болгон уруучулук коомдун жашоо ыңгайы чагылдырылат. Маселен, «Кожожаш» аттуу дастандын мазмуну ушундай, дастандын баш каарманы Кожожаш аңчылык менен уруулаштарына азык таап берип баккан, көзге атар мерген. «Кожожашта» адам баласы табияттын кулууну, ал табиятка таандык деген ой айтылат.

«Эр Төштүк» дастанынын баш каарманы жер астындағы дүйнөдө жүрөт. Бу дастандын сюжети менен образдары Алтай элдеринин эпосторунун сюжеттери жана каармандары менен үндөшүп турат. Ар кандай божомолго караганда, «Эр Төштүк» «Манастан» мурда жааралган. «Эр Төштүктө» адамдын айбанаттар менен болгон достугу көрсөтүлүп, анын кумурскадан тартып жомоктоту Алп кара күшка чейинки башка жандыктар менен тыгыз байланышы баса көрсөтүлөт.

«Сарыңызы-Бекөй» дастанында бир кыйла кийинки мезгилдеги окуялар баяндалат. Анын композиция жана окуяларды баалоо жагынан бири-биринен айырмалуу ар кандай варианты бар. Бу дастан каармандарынын образы дайыма өсүп-өнүгүү түрүндө берилгени менен кызыктуу.

Бир кыйла кийинки мезгилдеги коомдук мамилелерди чагылткан эпикалык чыгармаларга мисал катары «Жаңыл Мырза» дастанын көрсөтсө болот, мында кыргыздын баатыр кызынын эрдиги даңазаланат. Аталган дастан кыргыздар өзүнчө эл катары калыптанып жаткан, феодалдык мамилелер жаңыдан телчиге баштаган доордо жааралган болуу керек.

«Курманбек» жана «Эр Табылды» дастандарында бири-бири не карама-карши эки таптын — феодалдар менен аларга көз каранды малчылардын кызыкчылыктары даана чагылдырылган. Бул чыгармаларда баш каармандарга элдин кызыкчылыгин, үмүт-тилегин колдоп, аны коргогон инсандардын касиет,

мұнездөрү берилген. Буларда ошондой эле чет жерлик басқынчыларға — калмак феодалдарына каршы күрөш да чагылдырылған, б.а. бул аталған эпостор қыргыз уруулары өзүнчө эл катары калыптанып жаткан доордо жааралғаны көрүнп турат.

«Жаныш-Байыш» дастанында илгерки жоокердик замандардагы согуш окуялары баяндалып, әзүүчүлөр менен эзилгендердин, ак сөөктөр менен карапайым элдин турмушу сүрөттөлөт.

«Карагул ботом» дастаны өлгөндү кошок түрүндө жоктогон кайылуу чыгарма. Анын өзөгүн қыргыз аңчыларынын турмушунан алынған реалдуу окуялар түзгөн.

Эпостордун мазмуну абдан кецири болуп, эл турмушунун әң бир ар түркүн жактарын камтығанына байланыштуу аларга толук талдоо берип, кецири токтолуу мүмкүн эмес. Ал атайын жазылган әмгекти талап кылат.

Қыргыздар өзүнүн көп қылымдык тарыхында эмпирикалык илим-билимдин бай казынасын топтогон. Ал илим-билим, асырлесе әлдик календарда чагылтылған, мында оригиналдуу 12 айлык цикл жана Тогоол боюнча эсептөөнүн әң байыркы эсеби берилет. Ошону менен катар эле 12 жылдык жаныбар цикли деп аталған календарь боюнча эсеп жүргүзүү амалы да тараған, мындаи календарь Орто Азия элдерине эле эмес, андан тышкыры жактарга да, айрыкча Чыгыш элдерине да белгилүү.

Қыргыздар тиричилигинде әлдик салттуу узундук жана аралык өлчөмдөрүн, убакытты билүү ыкмаларын колдонушкан. Алардын космогониялык түшүнүктөрү малчылык менен жашоо ыңғайына байланыштуу келип чыккан. Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө, малдын жана күштәрдүн кыялына байкоо жүргүзүүдөн келип чыккан тажрыйбасы жыл мезгилиниң келишин жана чыгышын билүүгө, анын кандай болоорун, жаңы жылда чөп, өсүмдүк кандай чыгаарын ж.б. жагдайларды билүүгө мүмкүндүк берген. Элдик тажрыйбаны жана илим-билимди жалпылай келип, кәэ бир эсепчилер өз алдын-ала жоромолдору жана берген кеңештери менен малчылардын жана дыйкандардын әмгегин кийла жесилдетишкен. Қыргыздардын жандуу жаратылыши тармагындағы андап билгендери абдан кызыктуу. Эң байыркы мезгилдерден тартып қыргыздарга жүздөгөн тоо өсүмдүктөрүнүн аты белгилүү, айрыкча алар үй айбанаттары жана адам үчүн кайсынысы уулуу, кайсынысы дарылык касиетке эгедер экенин жакшы ажырата билишкен. Аңчылар жапайы айбанаттар менен күштәрдүн кыялын әң бир жакшы ажырата алышкан. Қыргыз элинде айрыкча үй айбанаттарынын анатомиясы жагындағы билими мыкты өөрчүгөн, аларда ошондой эле үй

айбанаттарынын өндүн, жашын ж.б. өзгөчөлүктөрүн ажыратуу боюнча терминология жакшы иштелип чыккан.

## § 2. XIX кылымдын экинчи жарымындагы жана XX кылымдын башындағы Кыргызстан элдеринин маданияты

XIX кылымдын экинчи жарымы жана XX кылымдын башы чендеги Кыргызстандын маданияты анын откондөгү мыкты адат-салттары менен тыгыз байланышкан. Кыргыз эли материалдык жана руханий маданияттын салттуу түрлөрүн сактап, оорчутуп келген. Ошону менен катар жаңы социалдык-экономикалык мамилелердин жана Европадан жер ооп келгендер менен улам күчөгөн байланыштардын таасири астында алардын чарба жүргүзүү ыктары кайсы бир даражада өркүндөп, өзгөрүлүп, ага башка маданияттардын элементтери кире баштаган.

Көп кылымдык көчмөн турмуш жана патриархалдык-уруулук тиричилик кыргыз турмушунун бардык чөйрөсүне терең из калтырган. Материалдык маданиятынын башкы компоненттери — турак-жайы, кийим-кечеги, тамак-ашы мурдагыдай эле мал чарбачылыгынын продуктуларынан жана жаратылыш байлыктарынан даярдалган. Алар мезгил сыноосунан откөн жана бардык жагынан ишенимдүү болгон. Кончулар менен чарбалык-маданий катнаш-алакаларга байланыштуу аздыр-көптүр гана айырмачылыгы болбосо, кыргыздардын материалдык маданияты бирдиктүү жана кайталангыс түрдө сакталган.

Кыргыздарда турак-жайдын негизги түрү катары уникалдуу сапаттарга ээ болгон боз үй узак мезгилдерден бери сакталып келди. Боз үйдүн конструкциясы көчүп-конуу учурунда аны ойой чечип алганга, жаңы жерге келип конгондо тез тигүүгө ыңгайлуу. Зарылчылык туулса, кереге-ууктарын көбөйтүп же азайтып, боз үйдү чоңойтуп же кичирейтип алса да болот.

Боз үйдүн ички интерьерин түзгөндө кылымдардан бери келаткан салт катуу кармалган. XX кылымдын баш ченинде гана бардар үй-булөлөрдүн боз үйлөрүнде фабрика-заводдон чыгарылган идиш-аяктар, керосин чырактар, жыгач столдор жана керебеттер пайда боло баштаган. Жогоруда айтылып кеткендей, боз үйлөрдүн төмөндөгүдөй бир нече түрү болгон: салтанатка, мейманга тигилчү боз үй (ак үй), тамак-аш даярдаганга, азық-түлүк сактаганга тигилчү өзүнчө үй. Мындай үйлөрдү көбүнчө кыргыздын оокат-кечелүү төбөлдөрү күткөн.

Ал эми көчмөн кыргыздардын негизги бөлүгү болсо бир гана боз үй менен жүрүшкөн.

Кыргыздар боз үйлөрдөн башка да сайма алачыктарды, жөнөкөй алачыктарды да урунушкан.

Тарыхый шарттардын өзгөрүлүшүне байланыштуу Кыргызстанда туруктуу типтеги топурактан жана жыгачтан салынган турак-жайлар пайда болот. Түштүктө мындай үйлөр XIX кылымдын биринчи жарымында эле салына баштаган. Бул жакта топурактан салынып, үстү жалпак же чатырчалуу, өзбек, тажик кыштактарыныкына мунәззүү курулуштар басымдуулук кылган.

Аймак Россияга кошулгандан кийин Кыргызстандын түндүк тарабында аскердик-административдик жана чек аралык пункттар курула баштаган, алар кийин шаарчаларга жана шаар тибиндеги соода кыштактарына айланган. Токмок, Пишпек, Кара-Кол. Нарын ушундайча пайда болгон. XIX кылымдын акыркы чейрегинде Кыргызстанга орус, украин, немец, дунган калктарынын өкулдору жер ооп келгендигине байланыштуу кыштактардын жаңы типтери пайда болгон.

XIX кылымдын аяк ченинде курулган шаарлар менен кыштактардын таасиринен улам кыргыз кыштоолоруна жакынкы жерлерде экинчи турак жай катары адам дайыма жашай турган үйлөр жана чарбалык курулуштар салына баштаган. Кыргыздын биринчи кыштагы Таш-Төбө 1899-жылы негизделген. XX кылымдын башында Ысык-Көлдө — Тепке, Чырак, Даркан, Темировка, Таштак, Ак-Кочкор; Талас өрөөнүнде — Кар-Арча, Жайылган, Уч-Коргон, Чүй өрөөнүнде — Чала-Казак сыйктуу бир катар кыргыз кыштактары пайда болгон. Алардын көчөлөрү менен үйлөрүнүн пландаштырылышы орус-украин келгиндеринин кыштактарына окшош болгон. Үйлөр көчөнүн эки жаккы бетине топурактан жана жыгачтан салынган, чатырлары камыш менен жабылып, үйдүн эшиги көчөнү караган. Туз көчөлөрдүн бойлоруна тал-терек тигилген. Бул сыйктуу жаңы корунуштөрдү кабыл алуу менен кыргыздар ошол эле учурда өзүлөрүнүн улуттук салтын да сактап калышкан. Үйдү ички жана тышкы деп экиге болушкөн эмес, тосмо да коюшкан эмес, салган үйлөрүнүн жанына боз үйдү кошо тигип алышкан. Үйлөрүнде негизинен демейки интерьер сакталып турган. Кээ бир белгилүү кыргыз манаптары гана чоң чарбактуу, көптөгөн чарбалык кошумча курулуштары бар заңыраган үйлөрдү курушуп, европалык мебельдерди урунушкан.

Башка элдер менен байланыштардын күчөшүнөн, алыш бериштин жана сооданын өөрчүшүнөн улам кыргыздардын

салттуу кийим-кечесинде да айрым өзгөрүүлөр пайда болду. Эң оболу тыштан алып келинген кездемелер кецири тарапалды. Акырындык менен эрек-аялдыкы деп бөлүнбөй кийиле берүүчү кийимдер жоюлду. Маселен, бийик такалуу өтүктөр колдонуудан чыкты, аялдардын көйнөгүнүн төшүндөгү кооздуктар жок болду, жартык шым чанда гана кийилип калды, эрек-аял экоенүн төң көйнөктөрүнүн бычылыши башкача түр ала баштады, бешмант деп аталган бели кыналма, бир жакка кымтыланма сырт кийимдер пайда болду, бүйүрмө көйнөктөр кецири таралып кетти. Бирок кийим-кечектеги өзгөрүүлөр бир калышта жүргөн жок. Отурукташканга чейинки, тоолуу, кыйынчылык менен жетчү райондордо кол менен тигилген эски кийимдер басымдуу боюнча калды.

Кыргыздардын тамак-ашы бил мезгилде салттуу мүнөзүн жоготкон жок, көбүнчө сүт жана эттен жасалган тамак-аш басымдуулук кылды. Өсүмдүктөрден даярдалган азык-түлүк — таруу, арпа, буудай, ошондой эле табиыйт мөмө-жемиштер кецири колдонулган. Эгерде мурда кыргыздардын тамак-ашы жарды жана бир түрдүү деген пикир орун алыш келсе, эт менен сүттөн гана кыргыздар ондогон тамактын түрүн даярдай турганы белгилүү болду, мындай түркүн тамак-аштын пайдалуу экенин мезгил өзү бара-бара далилдеди.

ХХ кылымдын башында отурукташкан кыргыздар жашылчажемиш өсүмдүктөрүн өстүрүүнү өздөштүрүшүп, алардын ашканасына коңшу элдердин улуттук тамак-ашы (манту, чүчбара, лагман, жаркөп ж.б.) кире баштаган.

Башка да ар кайсы элдер менен дайыма өз ара байланышуунун натыйжасында заттык маданияттын башка компоненттери да орун ала берген. Өз мөөнөтүн өтөп бүткөн же эскирген материалдык маданияттын элементтери практикалык жана эстетикалык таланттарга жооп берген башка компоненттер менен алмаштырылды.

Бул мезгилде кыргыз элинин бай жана кайталангыс руханий маданияты андан ары өөрчүш үчүн жаңы импульс алды. Буга коомдук-саясий кырдаалдын өзгөрүлүшү, крайдагы чарбалык-маданий жылыштар, диний эмес окуу жайлардын ачылыши, эл ичинен таланттуу чыгармачыл инсандардын чыгышы, прогресс-чил маанайдагы европалык интелилигенциянын кыргыз жергесинде иштеши, ар кандай адабияттын жана мезгилдүү басма создун таралышы сыйктуу көптөгөн факторлор көмөк берген.

Кыргыз элинин руханий маданиятында элдик оозеки-поэтикалык көркөм сөз өнөрү маанилүү орун ээлеп, башка көптөгөн

әлдердин тарыхый сыпаттамаларында, көркөм адабиятында, живописинде, скульптурасында, театр өнөрүндө чагылдырылып келген руханий жана материалдык дөөлөттөрдүн бардыгы ушул оозеки-поэтикалык чыгармаларда камтылып турган.

Эпикалык жанрларды сактап, өөрчүтүү ишине айтуучулар чоң салып кошушкан. Айтуучулардын ар бири аткаруу учурунда тарыхый шарттарга, кырдаалга жана утуп отургандардын өзгөчөлүгүнө ылайык эпоско өз алдынча айрым бир жаңылыктарды киргизишкен. Бул мезгилдеги белгилүү эпос айтуучулар: Тыныбек (1846–1902), Найманбай Бекмурат уулу (1853–1911), Тоголок Молдо (1860–1942), Шапак Рысменди уулу (1863–1956), Сагынбай Орозбак уулу (1867–1930), Чоюке Өмүр уулу (1886–1928), түштүктө Чал Садык уулу (1850–1911), Жаңыбай Кожек уулу (1860–1942) ж.б. Булардын ичинен Тыныбек менен Сагынбай Орозбак уулун өзөөчө бөлүп көрсөтүү керек. Тыныбек өзүнөн мурдагы муундардын айтуучулук өнөрүн уланткан корүнүктүү өнөрпоз болгон, андан XIX кылымдын аягы — XX кылымдын башындагы айтуучулардын бүтүндөй бир тобу, алардын ичинде Сагынбай да таалим алган. 1898-жылдан тартып өмүрүнүн соңуна чейин Тыныбек өзүнүн айтуусундагы вариантты жазууга киришип, бирок «Семетей» болгүүн гана бүткөрүүгө үлгүргөн. Ал 1925-жылы (араб тилинде) жарыяланган. Сагынбай Орозбак уулу Тыныбектин өзүнө тете келген улантуучусу болуп эсептелет. Андан үчилтиктин биринчи бөлүгүнө таандык 180 000 ыр сабы жазылып алынган. Анын варианты көркөмдүк жактан жетик чыккандыгы, поэтикалык ыр саптарынын көркөмдүлүгү менен айырмаланып турат, эпостогу архаикалык катмарлар кийинки кездеги катмарлануулар менен чеберчиликте эриш-аркак келтирилген, бул вариантта башка бир нече варианттар бир бүтүндүккө келтирилип, өзүнчө оригиналдуу чыгармага айлантылган. Сагынбай эпосту жаратуучу жана аткаруучу эле болгон эмес. Анын Шабдан баатыр тууралуу кошоктору, «Заман» деген социалдык-философиялык дастаны, ошондой эле дидактикалык ырлары белгилүү.

Көптөгөн таланттуу төкмө акындар конкреттүү тарыхый окуяларга жана өз мезгилиндеги реалдуу инсандарга арнап жаңы эпикалык дастандарды чыгарышканын да белгилей кетүү керек. Маселен, «Балбай» жана «Осмон баатыр» дастандарында кыргыз элинин падыша баскынчыларына каршы күрөшү ырга салынган, ал эми «Кыргыз баатырлары» аттуу дастанда Шабдан, Байтик ж.б. тарыхый инсандардын эрдиги жана айкөлдүк иштери поэтикалык тил менен баяндалат. «Ак Мөөр», «Капта-

гайдын кызынын арманы» дастандары кыргыз аялдарынын укуксуз абалына каршы чыгып, өз укуктары үчүн күрөшкөн XIX кылымдын орто чениндеги конкреттуу адамдарга арналган. Бул, балким, жаңы коомдук шарттардын жана калктын өзүн-өзү аңдап билүүсүнүн өзгөрүшүнөн улам келип чыккан болуу керек. Ошондой болсо да, мындай чыгармалар акыр-аягына чейин дыкат иштелип чыкпаган себептүү эл арасына кенири тарала алган эмес.

Жалпысынан алганда, кыргыз фольклору өтө көп түркүмдүгү менен айырмаланат. Эпикалык чыгармалар менен катар эле дидактикалык, миф түрүндөгү, эмгек, турмуш-тиричилик темасындағы ырлар, уламыштар, жомоктор, макал-ылакаптар кенири оруш алган. Бул жанрлардын сакталып, андан ары өөрчүшү кайсы бир даражада Женижок Өтө Көкө уулу (1860–1918), Токтогул Сатылганов (1864–1933), Барпы Алыкулов (1884–1949), Калык Акиев (1883–1953), жазма ақындар Молдо Нияз (1820–1896), Молдо Кылыш (1866–1917), Тоголок Молдо (1860–1942), Токторалы Талканбаев (1880–1957) ж.б. айтылуу инсандардын чыгармачылык ишине байланышкан. Маселен, XIX кылымдын аягы — XX кылымдын башында Кетмен-Төбө жана Талас өрөөндөрүндө эле 60тан ашыун ақын жашаган.

Аймакта болуп жаткан социалдык-экономикалык өзгөрүштер жана татаал кырдаал жокору жакта аталгандай ақындарды руханий изденүүлөргө түрткөн. Кыргыз элиниң коомдук аң-сезиминин негизги өнүгүш тенденцияларын чагылткан өз көз караштарына жараша ақындар заманчылар жана демократтар деп эки лагерге болунүшкөн. Бул авторлордун чыгармаларын дыккатьк менен изилдей келгенде, алардын калтырган мурастары бири-бирине карама-каршы келбестен, кайра бири-бири не байланышта, биринин салтын бири улантып турганын ырастайт. Бирок коомдун өтө эле идеологиялашып кеткенинин кесептинен заманчы ақындардын дүйнөгө болгон көз караштары кийинки мезгилдерге чейин консервативдүү жана реакциячыл деп эсептелинип келинген, ал эми алардын баа жеткис чыгармалары болсо негативдүү планда гана көрсөтүлгөн. Деген менен, алардын ырларында реалдуу тарыхый жана диний-мистикалык мотивдер эриш-аркак берилген. Анын үстүнө заманчылардын чыгармаларында пессимисттик идеялар анча басымдуу эмес, андай доош кәэ бир чыгармаларынан гана угулат.

XIX кылымдын башы ченде исламдын жана Чыгыш адабиятынын таасири менен пайда болгон тенденция аймак Россияга кошулгандан кийин андан ары өөрчүтүлгөн.

Бул мезгилдеги башкы заманчы, оозеки поэзиядан жазма адабиятка өттүү процессине баалуу салым кошкон Молдо Кылыш Шамыркан уул Төрөгелдин болгон. Ал бала кезинде эле сабатсыздыгын жооп, кыргыз ақындарынын сөздөрүн ынтызарлык менен уukkan, ал эми XIX кылымдын 80-жылдарынан тартып Фирдоуси, Навои, Бедил, Рабгузи сыйктуу Чыгыш классиктеринин чыгармаларын кумарданып окуган. Кийинчөрөөк ал өз мезгили үчүн бай китеңканага әэ болгон. Чыгармачылык ишин 18-20 жаш қурагында баштап, ал өзүнүн бүткүл өмүрүн элинин оор абалдан чыгышына керектүү жолду издөө түйшүгүнө арнаган. Молдо Кылыш өзүн мезгилдин тарыхый байланышы үзүлүп, уруу байланыштары ыдырап, бийлики жана байлыкты көксо, мартабага жандалбастоо, ачкөздүк сыйктуу жаңы терс сапаттар жаралып жаткан бүлүнүү жолундагы дүйнөдө жашап жаткандай түйган. Ал откөн турмуштун кайрылып келиши үчүн жан үрөгөн эмес, адамдар ата-бабаларга таандык оң касиет белгилерге әэ болсо деп далалаттанган. Исламдын адамды урматтаган идеяларынын жардамы менен өз уруулаштарынын моралдык-этикалык сапаттарына таасир кылам деп ишенген. Өзүнөн мурункулардан айырмаланып, Молдо Кылыш коомдогу прогрессчил өзгөрүүлөрдү байкап, элди ушул жаңы өзгөрүштөрдү, асыресе чарба жүргүзүүнүн жаңы усулдарын үйрөнүүгө үндөгөн. Ошол мезгилде ал падышалык-чиновниктик администрациянын колониялык саясатын тайманbastan катуу сынга алган.

Молдо Кылыштын чыгармалары эл арасына ар кандай жолдор менен кецири таркалган. Анын «Жер титирөө тууралуу баян», «Кыз жана жигит», «Керме-Тоо», «Чүй өрөөнү тууралуу баян», «Күштар», «Бүркүттүн тою», «Буудайык», «Кайгылуу доор» жана башка чыгармалары эл арасында сүймөнчүлүк менен окулган. 1911-жылы Казандан анын «Кысса-и Зилзала» аттуу дастаны кыргыз тилиндеги биринчи басма чыгармасы басылып чыккан.

Белгилүү жазма ақындардын бири — Молдо Нияз, ал Каашкардагы медреседен билим алган. Молдо Нияз Түркстан аймагын дээрлик бүт кыдырып чыгып, XIX кылымдын экинчи жарымындагы Фергана өрөөнүндө жүрүп жаткан бардык өзгөрүүлөргө күбө болгон. Анын жети китең жазып, өз колу менен кол жазма түрүндө китең кылып даярдаганы белгилүү. Бирок бизге ал кол жазмалардын — санаттардын үчөө гана келип жетти. Бул санаттарында Молдо Нияз насыят түрүндө коомдогу оор абалды баян кылып өтөт. Жамандык адамга таандык моралдын бузу-

лүшунан жана исламдын окуусун карманбагандан улам болуп жатат деп түшүнгөн. Анын санаттарында кыргыздардын кокон-дук колонизаторлордун зордук-зомбулуугуна карши күрөшү. Чыгыш Түркстанга качышы, аталган хандыктын тарыхында Алымкул датканын ээлеген орду, Чымкент менен Ташкендин жанында кокондуктардын падыша аскерлери менен болгон салғылашта женилиши, Кыргызстандын түштүгүн падыша-чылыктын андан аркы каратып алышы сыйктуу тарыхый окуялар ээлейт.

Молдо Нияздын санаттары тарыхый жалпылоого ээ болбосо да маанилүү тарыхый жана лингвистикалык дарек болуп санаат.

Заманчы акындардын салтын улантуучулардын катарына жазма акын жана агартуучу Алдаш Молдо кирет. Ал жергилиттүү молдодон баштапкы билим алышп. Каракол шаарындагы жаңы усулдук татар мектебинен окуусун уланткан. 1904-жылдан тартып өзүнүн өмүрүн агартуу ишине арнаган. Мугалимчилик менен катар эле чыгармачылык иш менен да шугулданып, коомдук аң-сезимди ойготууга далалаттанган. «Шайлоо» жана «Хал заман» аттуу чыгармаларында падыша чиновники менен жергилиттүү акимдердин эки жүздүүлүгүн, сатылгычтыгын, жаңы чыккан соодагерлер менен сүткорлордун куулук-шумдугун катуу мыскылдаган. Анын «Үркүн» аттуу дастаны 1916-жылдагы падышанын жазалоочу отрядынын мыкаачылык иштеринин кесепетинен болуп өткөн кайгылуу окуяларга, көтерүүлүшчү кыргыздардын Кытайга качышына арналган.

Белгилүү ойчул-агартуучу жана тарыхчынын бири Османаалы Сыдык уулу болуп эсептелет (1875–1940). Анын өмүр баяны тууралуу маалыматтар бири-бирине карама-каршылыктую бойдон калууда. Кийинки мезгилдерге чейин эле ал пантүркизм идеяларын жайылтуучу катары эсептелип келген. Өзүнүн кызы берген маалыматка караганда, Бухара, Афганстан жана ҮЧ-Турпандын окуу жайларынан билим алган. Ушундан кийин балдарды да окутуп, ошол эле учурда кыргыз элинин тарыхына да кызыгып, 15 жылдан ашыун убакыт санжыра материалдарын, элдик оозеки чыгармаларды жана тарыхый маалыматтарды жыйнаган. Көптөгөн ар түркүн, жана бири-бирине карама-каршы келген фактыларды жалпылап, талдап чыгып, 1913-жылы Уфа шаарында өзүнүн «Мухтасар тарых-и Кыргызия» деген эмгегин бастырып чыгарган, ушул эле эмгеги толукталып, кайра иштелип чыгып кийинки жылы «Тарых-и кыргыз Шадмания» («Кыргыз Шабдан тарыхы») деген ат менен

кайра басылган. Өзүнүн бул чыгармаларынын мааниси тууралуу айтуу менен бирге, автор бириңчи эле беттеринде тарых «адамзат кoomу жөнүндө, алар кантит жашаганы жана азыктанганы, эмне иш кылганы, кандай мамлекеттер болгону жана ал мамлекеттер эмне себептен кыйраганы тууралуу бирден бир туура маалыматтарды берет», — деп жазган.

О.Сыдыков башкалардан өзгөчөлүп, тарыхты өз бетинче — айрым тарыхый инсандардын иш-аракеттери аркылуу ачып берет. Ошону менен катар ал кончу элдер жана ири тарыхый окуялар тууралуу кызыктуу маалыматтарды келтириет. XX кылымдын башында О.Сыдыковдун эмгектери мусулман мектептеринде окуу китең катары пайдаланылып, кыргыз элиниң коомдук аң-сезиминин өсүшүнө көмөк берип турган.

Көп жыл бою унтуулуп калып, кийинчөрээк кайра басылып чыккан О.Сыдыковдун эмгектери кыргыз таануу илими үчүн баалуу дарек жана тарыхграфиясына жакшы салым боло алат.

Түрк элдеринин тарыхын жазуу иши менен көп жылдар бою Белек Солтоноев (1878–1937) шутулданган. Мусулманча сабатын ачуу менен ал Сазановкадагы орус-түзөм, андан кийин Пишикетеги айыл чарба мектебинде окуусун уланткан. Тарыхка 1895-жылдан тартып кызыга баштаган. Бул тууралуу анын өзүнүн жазмалары маалымат берип турат, жазмаларынын бириңинде ал мындай дейт: «...мен өзүмдү тынчсыздандырган маселени — кыргыз эли качан жана кайдан чыккан дегенди изилдейм деп, карылардан жана эскилердин сезүн жакшы билгендерден көп нерселерди сурамжылаап, алардын жообун дептеприме көң-кесири жазып алдым, ошондой эле орус жана араб тилдеринде тарыхый китеңтерди жыйнай баштадым». Бул иштерди жасаш үчүн Солтоноевде айрым бир мүмкүнчүлүктөр болгон — болушка катчы болуп иштеп туруп, Кыргызстандын ар кайсы жеринде тез-тез болуп, ар кандай кишилер менен жолуккан. Бардык барган жерлеринде агартуу иштерин жүргүзүп, колунан келишинче падышачылыктын жер которуюу саясатына каршы күрөшкөн. Архивдерде кысымга учурал, жеринен ажыраган кыргыздардын атынан ар кайсы инстанцияларга Белек Солтоноев жазган арыз-муңдар сакталып калган.

Демократиялык багыттагы кыргыз оозеки жана жазма адабиятында көрүнүктүү орун акын, агартуучу Тоголок Молдо деген ат менен белгилүү болгон Байымбет Абдыракман уулуна таандык. Анын көз карашынын калыптанышында чоң атасы, көрүнүктүү акын, комузчу, заманчылар идеясынын жактоочусу Музооке кыйла роль ойногон. Чоң атасы аны сабаттуулукка

Үйрөтүп, Калыгулдин, Арстанбектин ж.б. чыгармалары менен тааныштырган. Өспүрүм Тоголок Молдонун чыгармачылыгынын өөрчүшүнө Молдо Кылыштын чыгармалары көп таасир тийгизген. Ал өзүнүн «Суу күшү менен боз күшү» дастанын ошол Молдо Кылыштын «Бүркүттүн тою» чыгармасына таасирленип чыгарган болуу керек. Бул аталган чыгармасында Тоголок Молдо эзүүчүлөрдү ар кандай күштардын кейпинде көрсөтүп, катуу кедейленип кеткен карапайым элдин турмушун сүрөттөп берген. Анын чеберчилигинин өсүшүнө Чүй өрөөнүндө өткөргөн жылдары көп көмөк берген, Чүйдө ал башка элдердин өкүлдөрү менен баарлашып, ар кандай адабий китеңтерди окуп, айтылуу манасчы Тыныбектен дастан, жомокторду айтуу боюнча таалим алган, чечек оорусун эмдөөнү В.М.Фрунзеден үйрөнгөн. Тоголок Молдо кыргыз адабиятында тамсил жанрына негиз салуучу катары бааланат.

Заманчылардан айырмаланып, Тоголок Молдо пессимизмге берилип кеткен эмес, кайра ал кыргыз элинин өткөндөгү баатырдык турмушунан шык-дем алып, жашоого оптимистче кароонун мисалдарын табат. Ага социалдык карама-каршылыктардын күчөшү менен кыргыз коомунда чындалып бараткан агартуучулук аракеттер, демократчыл идеялар мүнөздүү болгон. Ал элдердин достуугун даңазалап, өз мекендештерин орустун алдыңкы чарба жүргүзүү ыктарын өздөштүрүүгө, билимге, кол өнөрчүлүккө үйрөнүүгө үндөгөн.

Кыргыз оозеки поэзиясынын демократтык багыттагы эң корүнүктүү акыны Токтогул Сатылган уулу болгон. Бала кезинен бардык турмуш кыйынчылыктарын тартып, ал өз чыгармачылыгы башталган кезден эле эмгекчи элдин кызыкчылыгын жактап, элдик акын катары чыккан. 1898-жылы Токтогулду Анжиян көтөрүлүшүнө катышты деген шылтоо менен 7 жыл Сибирге сүргүнгө айдашкан. Сүргүнде өткөн жылдар акындын идеялык жактан такшалышына жана демократиялык көз караштарынын калыптанышына өзүнчө бир мектеп катары кызмат кылган. Башка элдердин алдыңкы өкүлдөрү менен аралашып, пикирлешкени анын поэтикалык шыгынын өөрчүшүнө дем берген.

Токтогул айтыш өнөрүнүн чоң чебери болгон, ал ошондой эле лирикалык, насыят ырларды чыгаруу боюнча да алдына ат салдырган эмес. Анын көп сандаган ырларында элдердин достуугу тууралуу ойлор айтылып, карапайым элдин эмгегин, алардын сүйүсүн, чынчылдыгын жана эркиндикке умтулушун даңазалайт. Ошол эле мезгилде ал ыкшоолукту, сарандыкты,

зулумдукту жана падышалык администрацияга жасакерленип жан багып жүргөн жергиликтүү бий, болуштардын булганч жүрүм-турумун катуу сынга алган.

Кыргыздардын руханий турмушунда ойчул акын Жеңижок Өтө Көкө уулу орчуунду из калтырган. Ал табияттын эле көркөм-философиялык чоң жөндөм-шынка жана интуицияга эгедер жан болгон. Замандаштарынын демократиялык идеяларын өзүнө сицирип, Жеңижок аны өз чыгармаларында андан ары өөрчүткөн. Коомдук прогрессти ал эмгекчи элге байланышта карап, социалдык-экономикалык кайра жаразалуу иштепинде эмгекчи элге чечүүчү ролю таандык деп билген.

Жеңижоктун терең мазмундуу, жеткиликтүү, ойго канык ырлары жана насыяттары коом менен табияттын ар кандай көрүнүштерүнө арналган. Маселен, Ааламга арналган «Он сегиз миң аалам» деген ырында ал тааныш-билиүү процессинин учукыйырсыз экени тууралуу айтып, Жаратылыш менен Күн системасынын сырдуу күчтөрү эмнеде экенин чечмелөөгө аракет кылат да, окугандарды ой жүгүртүүгө үндөйт.

Жеңижоктун таланттын Токтогул өзгөчө баалап, аны өзүнүн устatty катары эсептеген.

Эл акындарынын демократиялык салттарында Барпы Алыкулов, Калык Акиев, Эшмамбет Толтоев, Коргол Досуев, Алымкул Үсөнбаев сыйктуу акындардын бүтүндөй бир тобу тарбияланган, булардын чыгармачылыгынын гүлдөп турган учуру жаны мезгилиге туура келет.

XIX кылымдын экинчи жарымы — XX кылымдын башы — кыргыздардын элдик музыкасынын андан ары өрүш альшынын мезгили. Акындар, ырчылар жана айтуучулар кыргыз музыкасы менен поэзиясынын бирден бир жаратуучулары болгон себептүү эл менен бардык учурларда — кайгысында да, кубанычында да дайыма биргө болушкан.

Демейде эки-үч музыкалык аспапта ойной билген элдик музыканнтар өз чыгармаларын музыкалык ритмиканын нормасына ылайык чыгарышкан. Музыканы изилдөөчүлөр кыргыз музыкасынын вокалдык жана инструменталдык жанрлары деп шартту түрдө болуп жүргөн жанрлар бири-бирине эриш-аркак өөрчүтүлүп, көп учурда бири-бирине өтүп, бири-бири толуктан турган.

Вокалдык жанр акындардын ырчылык чыгармачылыгы, турмуш-тиричиликтеги көпчүлүкке тараалган ырлар жана көбүнчө музыка менен коштолуучу эпикалык жомоктор деп уч багытта өнүгүп келген. Мында чертме, эгелеме, ўйлөмө жана урма музыкалык аспаптар пайдаланылган. Булардын ичинен

элге эң кецири тараганы жана сүйүктүүсү үч кылдуу комуз болуп эсептөт.

Кыргыз музыкасына орчундуу салымды төмөндөгү аспапчы музыканттар кошту: Күрөнке Белек уулу (1826–1907), Бурулча Осмонбек кызы (1836–1916), Тойгожо Бучук уулу (1840–1912), Ниязаалы Борош уулу (1856–1944), Муратаалы Күрөнке уулу (1860–1949), Карамолдо Ороз уулу (1883–1960), Мусулманкул Молдобасан уулу (1883–1961), Ыбырай Туман уулу (1885–1967) ж.б. Бул сыйктуу элдик музыканттардын көпчүлүгү өз чыгармаларын XIX жана XX кылымдардын аралыгында жаратышкан. Ушул таланттардын эмгеги аркылуу кыргыз музыкасынын туюнтуу каражаттары, образдык түзүлүшү байып, тематикасы кециген. Булар жараткан ырлар менен күүлөрдө социалдык нааразылык темасы айкын ачылып, адилетсиз мыйзамдар менен падыша колонизаторлорунун жана аларга жасакерленген жергиликтүү бай, манаптардын зордук-зомбулугуна карши күрөшкө чакыруу мотиви угулат.

Элдик музыканттар башка элдердин музыкалык маданиятына терең урмат кылуу менен мамиле кылышып, алардын мыкты чыгармаларынан таалим альшкан, ошол башка элдин музыкалык чыгармаларын өздөштүрүп, улуттук музыканын негизинде кайра иштеп чыгышып, жаны доош беришкен. Маселен, кыргыз музыканттарынын репертуарында өзбек, казак, татар, орус элдеринин кайрыктары жана күүлөрү пайда болду.

XIX кылымдын аяк ченинен тартып жергиликтүү элдин музыкалык аспаптарынын арасынан фабрикалык жол менен жасалган музыкалык инструменттер — балалайка, мандолина, гармоника, баян орун алды. Маселен, Токтогул балалайкада да, мандолинада да ойногонду, Мусулманкул Молдобасан уулу гармоника тартканды билген.

Ошол эле учурда кайра иштелип чыккан кыргыз обондору коңшу элдерге да тараган. Европалык интеллигентциянын прогрессчил маанайдагы өкүлдөрү кыргыз музыкасы боюнча материал жыйнап, биринчи ноталык жазмалар жазылып, музыкалык аспаптардын коллекциясы түзүлгөн.

Бул кездеги кыргыздардын элдик оюн-зооктору негизинен өзүнөн мурунку мезгилдеги белгилерин сактап калган. Башка музыкалык-поэтикалык чыгармалар сыйктуу эле булар менен элдик салтанаттар коштолуп турулган. XIX кылымдын аягында майрамдык той-топурларга орус-украин келгиндери жана казак-орустар да катыша баштаган. Алардын таасири менен, маселен, спорттук мелденшитерге айрым жаңычыл түрлөр кийи-

рилген. Айтальык, ат чабыштарда кыйла бекем тартиптеги эрежелер колдонулган, ал эми XX кылымдын башында ат майдандар (ипподромдор) салынып, орус элиниң спорттук оюндарынын айрым түрлөрү кийирилген.

XIX кылымдын экинчи жарымы — XX кылымдын башында салттуу билим берүү андан ары өөрчүтүлгөн. Эл ичинде билим алууга умтуу күч болгон, ар бир кыргыз айылында мектептерди ачууга далалат кылымып, ачылган мектептерде сабаттуу адамдар мусулман диний окуусунан таалим беришип, арабча жазууга жана илим-билим негиздерине үйрөтүшкөн. Сабактар демейде боз үйлөрдө, ал эми отурукташкан аймактарда мечиттерде берилген.

Кыйла терендетилген билимди медресе деп аталган жогорку баскычтагы мектептерден алышкан. Мындай мектептер шаарларда же калкы отурукташкан аймактардын борборлуунда болгон. Окутуу курстарында системалуу түрдө диний жана граждандык укуктан, эсеп сабагынан, медицинадан жана чыгыш адабиятынан сабак берилген. Билимдин негиздерин ийгиликтүү үйрөнүшкөн окуучулар өзүлөрү кызыккан предметтерин өз бетинче окуп үйрөнүүнү улантышып, изилдөө-агартуу иштерин жүргүзүшкөн. Медресенин бүткөн кыргыздар аз санда эле болгон. Бирок мектептердин саны жана сабаттуу кишилер Кыргызстанда бара-бара көбөйө берген. Толук эмес маалымат боюнча 1913-1914-жылдары Пишпек уездинде — 59, Пржевальск уездинде — 128, Ош уездинде — 229 мектеп болгон. Калктын көчмөн турмуш ыңгайына байланыштуу медреселер анча таралып кете алган эмес. 1914-жылы отурукташкан калк басымдуулук кылган Ош уездинде гана 88 медресе иштеген.

1901-1902-жж. жаңыдан пайда болуп келе жаткан жергилікстүү буржуазиянын таасири менен Пишпекте, Токмоクトо жана Пржевальскиде жаңы усулдагы мектептер ачылган. Кыргызстанда бул сыйктуу мектептер 1909-жылдан Чоң-Кеминде («Шабдания» медресеси), 1911-жылдан Жумгалда («Курманын мектеби»), 1912-жылдан Кочкор ореөнүндө, 1914-жылдан Куртка кыштагында иштей баштаган.

Жаңы усулчул мектептерде билим берүү процесси жаңы мезгилдин талаптарына ылайык болгон. Аларда диний жана жалпы билимдер берилип, көрсөтмө окуу куралдары жана азыркы жабдуулар (парта, стол, карта ж.б.) пайдаланылган. Бул мектептердин бүтүрүүчүлөрү кийин кыргыз элиниң сабатсыздыгын жооп, андан ары билим алышына белсене эмгек кылыш беришкен.

Падыша өкмөтү жаны усулчул мектептерге каршы чыгып, алардын ишин кату контролдөп турган. Ошону менен катар край Россияга бириктирилгенден кийин аталган өкмөт Кыргызстанда орус окуу жайларынын тармагын түзүүгө киришкен. Агартуу ишинин негизги максаты катары «крайда элге билим берүү маселелерин чечүүдөгү башкы тартип» «орустардын кызычылыгын көздөө багытында өөрчүтүлүшү» керек деп белгиленген, б.а. бул иш бүт бойдан падышачылыктын мүдөөсүн көздөш керек эле. Бийликтөр түпкү калкка да, орус эмгекчилерине да билим берүүгө кызыккан эмес. Бирок төмөнкү администрациянын сабаттуу кызматчыларга болгон улам ёсуп жаткан муктажыгы, ошондой эле жер ооп келгендердин тоқтолбогон талаптары бийликтөрди калкка билим берүү ишин улантууга арагасыз кылган. 1870-жылы Токмок шаарында биринчи уездик орус окуу жайы (башталгыч мектеп) ачылган. Ага удаа эле 1874-1900-ж. мындай окуу жайлар Кыргызстандын шаарларында жана эски келгиндердин бардык кыштактарында иштей баштаган.

Ошол эле учурда төмөнкү администрация үчүн жергиликтүү кадрларды даярдоо максаты менен башталгыч мектептерде кыргыз коомчулугунун каражаты менен иштеп турган окуучулар квартиralары (интернаттары) уюшулган. Маселен, 1874-жылы Кара-Колдо, ал эми 1876-жылы Пишпекте «Азия пансиондору» ачылган, буларга жылына крайдагы түпкү калктын окулдерүнөн болгону 30 окуучудан кабыл алынып турган.

Толук эмес орто мектептери кыйла кийинчөрөк: Пржевальскиде — 1911-ж., Пишпекте — 1916-ж., ошол эле жылы Пишпекте аялдар прогимназиясы ачылган. Кыргызстанда 1914-жылы орустун 107 мектеби иштеп турганы, аларда 7041 окуучу окуганы белгилүү.

Тоолуу краида алдыңкы орус маданиятынын өнүмдерүн биринчи алып келген орус окуу жайларында аз санда болсо да, кыргыздар да окуган.

Мусулман мектептери менен ат салышуу максатын көздөп, падыша өкмөтү орус окуу жайлары менен жергиликтүү мектептердин системаларын айкалыштырган орус-тузем мектептерин ачып кирген. Биринчи орус-тузем мектеби 1884-жылы Токмок уездинин Караконуз кыштагында ачылган. Мындай типтеги мектептер 1886-ж. — Ошто, 1897-ж. — Токмокто, 1898-ж. — Талкан болуштугуна караштуу Сокулук менен Николаевскиде (азыркы Панфиловск), 1899-ж. — Тынай жана Жумгал болуштуктарында, 1900-ж. — Кетмен-Төбөдө, 1904-ж. — Александров-

када (азыркы Киров күштеги) жана Дмитриевкада (азыркы Талас ш.). 1905-ж. — Ат-Башыда, 1906-ж. — Пржевальскиде, 1911-ж. — Памире ачылган.

Биринчи дүйнөлүк согуш башталардын алдында Кыргызстанда 20дай орус-тузем мектеби, шаардык мектептердин алдында 2 интернат иштеп турған, аларда 800ден ашуун бала окуган. Бул мектептер жалпысынан алганды, кыргыз элиниң маданий турмушунда әлди адамзат иштеп чыккан руханий деөлөттөр менен тааныштырып, прогрессчил роль ойногон. Бул сыйктуу орус-тузем мектептерин бүтүрүп чыккандардын арасында Т.Айтматов, Б.Исакеев, А.Осмонбеков, З.Кыдырбаев сыйктуу кийин Кыргызстандын белгилүү инсандарына айланган бүтүрүүчүлөр болгон.

Түпкү калктын арасында айыл чарба билиминин өнүгүшүндө төмөнкү баскычтагы айыл чарба мектептери белгилүү роль ойногон, мындаи мектеп 1888-жылы — Пржевальскиде, 1898-жылы — Пишпекте ачылган. Бул мектептерден окуучулар жалпы билим берүүчү предметтер менен катар эле агрономиянын жана агротехниканын негиздери менен таанышып, адистиктер боюнча практикадан өтүшүп, ар кандай кол өнөрчүлүктүү үйрөнүшкөн. Туар Рыскулов жана Белек Солтоноев ушул Пишпек айыл чарба мектебин бүтүрүшкөн.

Фактылар ырастап турғандай, XIX кылымдын экинчи жарымынан тартып агартуу тармагында түпкү калктын балдарын Түркстан крайындагы ар кайсы окуу жайлардан эле эмес, Россия империясынын окуу жайларынан да окутууга умтуулуу күч алган.

XIX кылымдын орто ченинде Кыргызстанда азыркыча саламаттыкты сактоо системасы болгон эмес. Бирок кыргыз коомчулугунда әлдик медицина жакшы эле өөрчүтүлүп келген. Ал XX кылымдын 20-жылдарынын ортосуна чейин ийгилик менен пайдаланылган. Бул система көчмөндордүн турмуш тажрыйбасына ылайык, ошондой эле аз санда болсо да табынтардын, кыбачылардын (костоправдардын), фармацевттердин, бакшы жана бүбүлордүн эмгегинин натыйжасында байытылып, еркун-дотүлүп отурган. Элдик дарыгерлер бай тажрыйбаны сактап кийинкilerге калтырыш үчүн демейде жакын туугандарынын зээндүү балдарынын ичинен шакирттерди кошо алып жүрүшкөн. Алар эмпирик-практик болгон себептүү өсүмдүк, жаныбар продуктусунан алынчу жана минералдык дарылык каражаттарды өз орду менен колдонушкан. Булардын кыйла жөнөмдүү, чебер табынтары эл ичинде чоң кадыр-баркка жана

ищенимге ээ болгон. Алар а тургай илимий хирургиянын кээ бир элементтерин билишкен. Жарадар болгон денеден ботөн предметтерди алыш сала алышкан, сыныкты айыктырышып, чыгып кеткен мүчөлөрдү өз ордуна келтиришкен. Табыптар тамырды кармап, оорунун атын аныкташкан, мүнөз (диета) тамак берүү керектигин айтышып, тиешелүү дарыларды беришкен, ал эми зарыл учурларда ысыктоо жана физиотерапиялык процедурааларды жүргүзүшкөн.

Элдик дарыгерликтин кээ бир ыкмалары илимий медицинага жакын болгон. Кыргыздар улуу дарыгер Улукман акени (Ибн Синаны) билишкен. Бүгүнкү күндө да элдик медицинанын пайдалуу жактарынан баш тарттууга болбайт. Кыргызстан Россияга бириктирилгенден кийин шаарлар менен чек ара бойло-рундалы гаймактарда тунгуч медициналык мекемелер — аскер болуктөрүндө аскердик лазареттер пайда болгон. Шаарларды жана келгиндердин кыштактарын агад кылуу учурунда зарылчылыкка жараша амбулаториялык-дарылоо тибиндеги врачтык участкалар, кабыл алуучу жайлар, ооруканалар жана дарыканалар ачылган.

1917-жылдын алдында Кыргызстандын аймагында 70 койкалуу шаардык 4 оорукана (Пишпекте, Токмокто, Кара-Колдо, Ошто), 30 койкалуу айылдык 5 оорукана, врачтык 9 участка (шаарларда — 4, айылдарда — 5), фельдшердик 21 пункт жана 5 дарыканы иштеген. Бир ооруканага орто эсеп менен — 144 миң киши, ал эми врача 57600 киши туура келген. Саламаттык сактоо ишине бир жарыбаган каражат бөлүнгөн. Врачтык-медициналык тейлөөдөн негизинен падыша чиновниктери жана калктын оокат-кечелүү катмары пайдаланган. Падышачылык өкмөттүн калктын саламаттыгын сактоо боюнча камкордугу негизинен карантиндик иш-чаралар жана эпидемиялардын жалпыга жайылып кетүү коркунучуна жол бербөө иш-чаралары менен гана чектелген.

Мындай учурларда аз болсо да медициналык жардам А.В.Пржегодский, Ф.В.Поярков, Н.М.Барсов, фельдшер В.М.Фрунзе сыйктуу орустун алдыңкы врачтарынын айкөлдүк иши менен корсotулуп турган.

Врач А.В.Пржегодскийдин гумандуулугуна жогору баа бере келип, анын кызматташы Ф.В.Поярков мындай деп жазган: «Ал улутуна, мүлкүүк жана материалдык абалына карабастан келген оорулуулардын бардыгына жардам корсotулуп турган». Мындай адамдар аймактын колониялык администрациясы тарабынан утур-уттур куугунтукка алынган. Маселен, кыргыздарга

(асырлесе, Тоголок Молдого да) чечекке каршы эмдөө жүргүзүүнү үйрөткөн белгилүү фельдшер В.М.Фрунзе 1895-жылы Пишик ооруканасында «сырткаркы кишилерди» дарылаганы үчүн кызматынан айдалган.

Өз демилгелүү врачтардын күчү менен түпкү калктын ичинен чечекке каршы эмдөө жүргүзүүчүлөрдү даярдоо уюштурулуп, санитардык-агартуучулук иш жүргүзүлгөн, минералдык булактардын касиеттери изилденген. Айрым окумуштуу врачтар Кыргызстандын саламаттык сактоо ишинин абалын изилдөөгө аракет кылышкан.

Кыргызстандын тарыхын, калкын, экономикасын жана жаратылышын илимий жактан изилдөөдөгү жаңы этап Кыргызстан Россияга бириктирилгендөн кийин башталган. Өзүнүн аскердик-саясий жана экономикалык кызыкчылыктарынын чөйрөсүне Борбордук Азияны тартууга далалаттанган падыша өкмөтү бул «белгисиз» өлкөлөр, алардын саясий жана экономикалык абалы, жаратылышы жана эмгек ресурстары, жол катнашы, алардын чийки зат булагы жана сатып откерүү рыногу катарында ишенимдүү маалыматтар алууга мүктаж болуп турган. Аймакты улам кызыгып изилдөөнүн себеби мына ушунда турган.

Бирок бул жерде мына бул жагдайды белгилей кетүү керек: Түркстандын «сырлары» абалтан эле бүткүл дүйнөнүн окумуштууларын кызыктырып келген. Крайдын Россияга бириктирилиши менен мына ушундай купуя жашап келе жаткан ойниеттерди жүзөгө ашырууга жагындуу шарттар түзүлөт. Чын дилинен Россияны ири илимий ачылыштар менен даңазалоого күдүрет-күчүн аянбай кызмат кылган орус окумуштуулары мына ушул мүмкүнчүлүктөн жакшы пайдаланып калышкан. XIX кылымдын экинчи жарымында гана Россиянын илимий коомдору менен мекемелери тарабынан Кыргызстанга 250дей илимий экспедиция жиберилген.

Кыргызстанды адеп изилдөө ишине дүйнөгө аты чыккан географ П.П.Семенов-Тяншанский, зоолог Н.А.Северцев, геоботаник А.П.Федченко, геолог И.В.Мушкетов, тарыхчы-чыгыштаануучу В.В.Бартольд, лингвист В.В.Радлов, окумуштуу-агартуучу Ч.Ч.Валиханов сияктуу чыгаан окумуштуулар орчундуу салым кошкон. Булардын эмгегинин натыйжаласында дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн элдери кыргыздардын тарыхы жана маданияты тууралуу түшүнүк алышкан.

Борбордук Тәцир-Тоону илим үчүн биринчи болуп ачкан атактуу саякатчы жана географ П.П.Семенов (1827-1914-ж.)

болгон, ал ушул иши үчүн 1906-жылды фамилиясына Тян-Шанский деген ардактуу кошумча ысым алган. 1856-1857-жык жүргүзгөн илимий экспедицияларынын натыйжаласында ал Төцир-Тоонун табиятын изилдөө ишине алгачкы жолду салган, биринчилерден болуп А.Гумбольдт менен К.Риттердин Төцир-Тоо тоолору Жанар тоолордун натыйжаласында келип чыккан, ошондой эле А.Гумбольдттун Чүй дарыясы Ысык-Көлдөн агып чыгат деген жаңылыш пикирлерин жокко чыгарган, П.П.Семенов-Тян-Шанскийдин эмгектеринде Жети-Суу элдери тууралуу баалуу маалыматтар, алардын кайталангыс маданияты, кончу элдер менен жана өз ара бири-бири менен болгон алакатышы тууралуу кызыктуу маалыматтар бар.

Кыргызстаннан илими үчүн казак окумуштуусу, саякатчы жана агартуучу Ч.Валихановдун (1835-1865) изилдөөлөрүнүн өзгөчө мааниси бар. 1855-1859-жык алар кайсы экспедициялардын курамында Кыргызстанга бир нече жолу келип, тоолуу крайдын түпкү калкы, турмуш-тиричилиги, диний ишеними, чарбасы, кончу элдер менен болгон алака-катышы, ошондой эле тарыхый-археологиялык эстеликтери тууралуу бай материал жыйнаган. 1856-жылды Чокон Валиханов орус окумуштууларынан биринчи болуп, «Манас» эпосунун Көкөтөй хандын ашына арналган үзүндүсүн жазып алган. Бул уникалдуу элдик чыгарманын баа жеткис маанисин андап билип, ал мындай деп жазган: «Манас» бир мезгилге келтирилген кыргыздын бардык мифтеринин, жомокторунун, уламыштарынын энциклопедиялык жыйнагы. Бул — өзүнчө эле бир талаа «Илиадасы». Кыргыздардын жашоо ыңгайы, каада-салты, адеп-ахлагы, географиялык, диний, медициналык түшүнүктөрү жана эл аралык мамилеси ушул эбегейсиз эпопеядан орун тапкан».

Кыргызстандын жаратылыш-географиялык байлыктарын изилдөөгө кыйла салым кошкон окумуштуу-саякатчылардын бири Н.А.Северцов (1827-1885) болгон. Ал 1864-ж. Чүй жана Талас ороондорун, 1865-1867-жык. — Ысык-Көл ойдуунун жана Борбордук Төцир-Тоону изилдеген, 1877-1878-жык. «Дүйнөнүн чокусу» — Памирдин сыры ачыла элек аймактарына изилдөө үчүн барган. Түркстанда 23 жыл иштеп, 9 ири экспедиция уюштурган, ботаникалык, зоологиялык жана минералогиялык бай материал жыйнаган, анын бул материалдары кийинки терең изилдөө иштери үчүн негиз болуп берген. Анын эмгектеринде Түркстан элдери тууралуу тарыхый-этнографиялык көп маалыматтар да учурдайт.

Кыргызстандын түштүк белгилүү натуралист жана окумуштуу-саякатчы А.П.Федченко

(1844–1873) негиз салган. 1868–1871-жөк. ал Фергана өрөөнүнүн айыл чарбасынын абалын, жергиликтүү элдердин кол өнөрчүлүгүн дыкаттык менен изилдеп, ошол өрөөндүн улуттук курамы, антропологиясы жана жергиликтүү калктын жер ээликтери тууралуу түнгуч материалдарды жыйнаган. 1871-жылы Кокон хандыгы боюнча саякатта жүрүп, Алай өрөөнүнүн топографиясын, ёсумдуктор жана айбанаттар дүйнөсүн изилдеп, илим үчүн Алайдын ары жагындагы тоолорду жана алардын эң бийик чокусун ачкан. Федченко тарабынан Фергана өрөөнү менен аны курчап турган тоолордун бардык маалыматтарын майда-баратына чейин камтыган толук карта түзүлгөн. Илим табият таануу боюнча эң бир толук коллекциялар менен байытылган.

Орто Азияны геологиялык жактан биринчи изилдеген орустун белгилүү окумуштуу-геологу жана саякатчысы И.В.Мушкетов (1850–1902) болгон. Ал геологиянын мыкты билерманы катары эсептелип, атагы чет өлкөлөргө чейин кеткен. И.В.Мушкетовдун маршруту Кыргызстандын дәэрлик бардык аймактары боюнча салынган. Ал Төцир-Тоо жана Памир-Алай тоолорунун онүгүү тарыхын көрсөткөн. Г.Д.Романовский менен бирдикте Орто Азиянын биринчи геологиялык картасын түзгөн.

Окумуштуунун жол жазмаларында геологиялык материалдар гана эмес, крайдын түпкүлүктүү элдери тууралуу да маалыматтар камтылган.

Кыргыз тилин жана анын кайталангыс поэтикалык сөз онорүн изилдөө ишинде приоритет белгилүү окумуштуу-турколог В.В.Радловго (1839–1918) таандык. 1862 жана 1869-жөк. көчмөндөрдүн тилин жана фольклорун жыйнап жүрүп, ал улуттук элдик поэзиянын 14 минден ашуун ыр сабынан турган үлгүлөрүн жазып алган. Аларды ошол ыр түрүндо немец тилинде деги котормосу менен кошо берип, 1885-жылы кыргыз тилинде орус транскрипциясы менен жарыяланган. Бул басылманын кириш сөзүнде В.В.Радлов «Манас» эпосуна жогору баа берип, кыргыз элинин турмушундагы оозеки поэзиянын маанисин баса белгилеген.

Кыргыз тарыхграфиясына (историяграфиясына) эң ири чыгыштаануучу В.В.Бартольд (1839–1930) тарабынан негиз салынган. 1893–1894-жөк. Жети-Сууга жасалган экспедициянын курамында жүрүп, ал Талас жана Чүй өрөөндөрүн Ысык-Көл ойдуун, Борбордук Төцир-Тоону иликкен чыккан, 1902-жылы Ош шаарынын жана анын чөлөөмүндөгү аймактардын тарыхын изилдеген. Анын тоолуу аймактын байыркы жана орто

кылымдагы тарыхын изилдөөгө маанилүү салым кошкон капиталдык эмгектери эбегейсиз чоң тарыхый, археологиялык материалдын жана чыгыш даректеринин негизинде жазылган.

Кыргыз элинин тарыхы менен маданиятынын изилдешине өз демилгелүү край таануучулар А.М.Фетисов, Я.Н.Корольков, В.П.Овнягин ж.б. маанилүү салым кошкон.

Кыргызстанда багбанчылык өөрчүтүү иши А.М.Фетисовдун (1842–1894) ысмы менен байланыштуу. Ал 1881-ж. коомдук маанидеги чоң бак — Каражыгач багына негиз салган, ал эми 1889-жылы Пишпекте айыл чарба мектебин уюштурган. Мындан тышкary А.М.Фетисов археологиялык-этнографиялык изилдөөлөрдү да жүргүзгөн.

Кыргыздардын турмуш тиричилигин талыкпай изилдегендердин бири өз демилгелүү археолог жана антрополог Ф.В.Поярков (1851–1910) болгон. Ал түпкүлүктүү калк менен тике алакатышта жүрүп, элдик уламыштарды жазып алып, кыргыздардын кайталангыс маданиятын изилдеген. Ф.В.Поярков өзүнүн бүткүл өмүрүн медицина менен чыгыштаануу ишине кызмат кылууга арнаган.

Ысык-Көл ойдуунун талыкпастан изилдеп, анын коомдук иштерине баалуу салым кошкондордун бири — Орус Географиялык коомунун анык мүчөсү Я.И.Корольков. 1881-жылы ал Кыргызстанда биринчи метеорологиялык станцияны түзүп, дайыма байкоо жүргүзүп турган. Ал Төнир-Тоонун табияты менен климатын изилдөө боюнча белсене эмгектенген, ботаникалык жана зоологиялык коллекцияларды жыйнаган. Я.И.Корольков Кыргызстанда көптөгөн маданият иштерине жардам берип, илимий экспедицияларды уюштурууга кол кабыш кылган. Ал кыргыз элинин ичинде кадыр-барктуу инсан катарында алардын чексиз ишенимине ээ болгон.

Орус саякатчылары менен краитаануучуларына түпкүлүктүү эл баа жеткис жардам берген. Кыргыздын жол көрсөтүп берүүчүлөрү — крайды жакшы билгендер жана мергенчилер орус изилдөөчүлөрүнүн эч кими менен алмаштыргыс сапарлаштары болгон, алар бу аталган изилдөөчүлөрдү кыйынчылык менен жетчү аймактарга узатып барышып, өз уруулаштарынын турмушу жана маданияты менен тааныштырышкан, тарыхый-маданий эстеликтерин көрсөтүшкөн.

Ошентип, алысқы орус окумуштууларынын жардамы менен, ошондой эле кыргыз билермандарынын жардамы астында краитаануучулардын активдүү ишинин натыйжасында Кыргызстанда илимий-изилдөө иштери байкаларлык деңгээлде алдыга жылган.

## **Кайталоо жана өзүн-өзү текшерүү үчүн суроолор**

1. Материалдык маданияттын негизги компоненттерин санап бергиле.
2. Кыргыздарда турак жайдын кандай түрлөрү болгон?
3. Кыргыздардын промысelderинин жана кол өнөрчүлүгүнүн түрлөрүн жана өзгөчөлүктөрүн айтып бергиле.
4. Кыргыстанда кандай чептер курулган?
5. Кыргыстандын аймагында кандай чоң күмбөздөр курулган?
6. «Манастин күмбөзү» качан салынган?
7. «Бабур нааманын» түрк элдеринин тарыхындагы мааниси.
8. Орто Азиянын орто кылымдагы ақындары, ойчулдары, окумуштулары руханий маданияттын өнүгүшүнө кандай салым кошушкан?
9. Асан Кайғы жана Толубай сыңчы туралуу эмнелерди билесинер?
10. «Манас» эпосунун кыргыз элинин турмушундагы ролу кандай?
11. XIX кылымдын аяк ченинде кыргыздардын материалдык маданияттында кандай өзгөрүүлөр болуп өттү?
12. XIX кылымдагы жана XX кылымдын башындагы белгилүү айтуучулар менен ақындарды санап бергиле.
13. Жазма адабияттын телчишишиндеги Молдо Кылыштын чыгармаларынын мааниси.
14. Кыргыздардын биринчи тарыхчы-агартуучуларынын (О.Сыдыков, Б.Солтоноеv) өмүрү жана чыгармачылыгы.
15. XIX кылымдын экинчи жарымында агартуу иши кандайча өнүккөн?
16. Кыргыз элинин турмушунда элдик медицинанын ролу.
17. Кыргыстандын орус окумуштуу-саякатчылары тарабынан изилденишинин тарыхы.

### **Адабияттар:**

- Абрамзон С. М. Очерки культуры киргизского народа. — Фрунзе. 1946.
- Абрамзон С. М. Киргизы//Народы Средней Азии и Казахстана. Т.2. — М., 1963.
- Айдаралиев А. А. Основные этапы здравоохранения в Киргизии. — Фрунзе. 1958.
- Айтмамбетов Д. А. Культура киргизского народа во второй половине XIX — начале XX в. — Фрунзе. 1967.
- Бернштам А. Н. Архитектурные памятники Киргизии. — М., 1952.
- Валиханов Ч. Ч. Избранные произведения. — Алма-Ата. 1958.
- История Киргизской ССР. Т. 2. — Фрунзе. 1986.
- Русские путешественники и исследователи о кыргызах. — Фрунзе. 1973.
- Мурас: Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыш, Алдаш Молдо, Женикок, Тооктогул жана башкалар. — Фрунзе. 1990.
- Солтоноеv Б. Солтонкелди уулу. Кызыл кыргыз тарыхы//Ала-Тоо — 1988. — № 11; 1989. — № 3-4.6.

## **ЭҢ МААНИЛҮҮ ОКУЯЛАР ЖАНА ДАТАЛАР (эн байыркы мезгилдерден XIX кылымдын соңуна чейин)**

- 300–100 мың жыл мурда — төмөнкү палеолит.
- Б.з.ч. 100–40 мың жок. — мусте мезгили.
- Б.з.ч. X–VII мың жок. — мезолит доору (ортонқу таш кылымы).
- Б.з.ч. VI–III мың жок. — Тянь-Шандагы неолит доору.
- Б.з.ч. II мың жок. — Кыргызстандын түштүгүндөгү Саймалуу-Таш коңтусундагы таш беттингеги эң байыркы сүрөттердүн тартылган мезгили.
- Б.з.ч. XVII–VIII кк. — коло доору. Андронов маданиятына таандык эстеликтердин таралышы.
- Б.з.ч. XII–VII кк. — алгачкы дыйкандар жамаатынын тиричилиги (Чуст маданиятынын эстеликтери).
- Б.з.ч. VI–III кк. — Текир-Тоодогу сак уруу бирикмелири.
- Б.з.ч. 329-ж. — Искендер Зулкарнайн аскерлеринин Орто Азияны басып кириши.
- Б.з.ч. 311-ж. — несториандар тарабынан кабыл алынган селеквит эрасы боюнча жыл саноонун башталышы.
- Б.з.ч. IV–I кк. — Шоро-Башат маданияты.
- Б.з.ч. IV–I кк. — Фергана өрөөнүндөгү Даван мамлекети.

Б.з.ч. II к.	—	Батыш менен Чыгыштын ортосунда Улуу Жибек жолунун иштей башташи.
Б.з.ч. 160-ж. — б.з. V к. ортосу	—	б.з. V кылымынын ортосу — Усун мамлекети.
Б.з. I-II кк.	—	«Элдердин улуу көчү» доору.
IV-V кк.	—	Кыргызстан Эфталит мамлекетинин курамында.
V-VI кк.	—	Чүй жана Талас өрөөндөрүндө согдуулук конуштардын пайда болушу.
552–744-жок.	—	Түрк кагандыгы.
568–571-жок.	—	Батыш түрктөрүнүн Иран менен согушу.
VII к. (биринчи жарымы)	—	байыркы түрк алфавитинин жаралышы.
622-ж.	—	мусулманча жыл саноонун (хижра) башталышы.
629-ж.	—	Сюань Цзандын Чүй өрөөнү аркылуу Индияга саякаты.
654–683-жок.	—	Орто Азияга арабдардын биринчи кол салышы.
704–746-жок.	—	Түргөш кагандыгы.
720–738-жок.	—	араб баскынчыларына карши түргөштөр башында турган Орто Азия элдеринин биргелешкен күрөшү.
744–840-жок.	—	Уйгар кагандыгы.
751-ж.	—	Талас суусунун боюнда арабдар менен карлуктардын кытай аскерлерин талкалашы.
766–940-жок.	—	Карлук кагандыгы.
840–916-жок.	—	«Кыргыз улуу державасынын» доору.
940-ж.	—	Караханилер тарабынан Баласа-гундун каратылыши.

- 942–1137-жок. — Каражанилер мамлекети.
- 960-ж. — Каражанилер мамлекетинде исламдын мамлекеттік дин катары жарайланған.
- Х к дын аяғы —  
XI к. башы — XI к. башы — «Бурана» архитектуралық-маданият комплексинин түзүлүшү
- 1015/16-ж. — Жусуп Баласагуни төрөлгөн.
- 1069-ж. — Жусуп Баласагуни тарабынан «Кутадгу билиг» түркій тилдүү дастаны жазылған.
- 1072–1077-жок. — Махмуд Кашгари тарабынан «Диван лугат-ат-түрк» («Түркій тилдер сөздүгү») китеби жазылған.
- XI–XII кк. — Өзгөн архитектуралық комплексинин курулушу.
- XII к.  
(биринчи жарымы) — Шах-Фазил күмбөзүнүн салынышы.
- 1137–1218-жок. — Кидандар (кара кытай) мамлекети.
- 1206-ж. — Темучиндин (Чыңғыз хандын) монголдордун жогорку ханы болуп жарайланышы.
- 1219–1224-жок. — монголдордун Орто Азияга баскынчылық жортуулу.
- 1228–1241-жок. — Чагатай хандын бийлиги, Кыргызстандын анын улусунун курамына киргизилиши.
- 1251–1259-жок. — Мунке хандын бийлиги.
- 1269-ж. — Монгол феодалдарынын Таластагы курултайы.
- 1269–1301-жок. — Хайду хандын бийлиги.
- 1334-ж. — Талас дарыясынын боюна элге «Манастын күмбөзү» деген ат менен белгилүү болгон Канизек-хатунга күмбөздүн салынышы.

- 1348–1362/3-жок. — Моголстанда Тоглук Тимурдун бийлиги.
- 1370–1405-жок. — Тимурдун бийлиги.
- XV к. (50–60-жок.) — Талас жана Чүй дарыяларынын өндүрүнө убактылуу жер ооп келген Казак хандыгына таандык уруулардын мамлекеттик-саясий жактан биригиши.
- XV к. (80-жок.) — Түндүк Төцир-Тоодогу кыргыздардын өз алдынча саясий бирикмесинин консолидацияланышы.
- XV–XVI к. башы — кыргыз элинин этно-саясий консолидацияланыш процессинин аяктасы.
- XVI к. (башталышы) — «Манас» эпосунун сюжети биринчи жолу эскерилген «Мажму ат-таварих» чыгармасынын жаралышы.
- 1503/4–1507/8-жок. — кыргыз феодалдык-мамлекеттик бирикмесиндеги Халил Султандын бийлиги.
- 1524–1550-жок. — кыргыз-казак аскер союзу.
- XVI к. (аяғы) — Фергана, Ташкен жана Самаркан аймактарына өз үстөмдүгүн орнотууга умтулган казактардын ханы Тевеккелге кыргыз феодалдарынын жардам бериши.
- 1626–1627-жок. — Эшимхан башында турган казактар менен кыргыздардын ойротторго (калмактарга) каршы биргешкен жортуулуу.
- 1635-ж. — Жүнгар хандыгынын түзүлүшү.
- 1710–1722-жок. — Шахрух бийдин Коконду башкарышы.
- 1735–1751-жок. — кыргыздар менен союз түзгөн Абд-ал-Каримдин Коконду башкарышы.

- XVIII к. (экинчи жарымы) — кыргыздардын бир бөлүгүнүн Фергана менен Чыгыш Түркстандан Тәцир-Тоого кайтыши.
- 1762-ж. — Кокон хандарынын Ошту жана Өзгөндү басып алыши.
- 1762-1831-жок. — Кыргызстандын аймагынын Кокон хандыгына баш ийдирилиши.
- 1785-ж., 23-август — кыргыздардын бириңчи ыйгарым-дуу элчилери Абдырахман Күчүков менен Шергазынын Омск чебине, ошол эле жылы 29-декабрда Санкт-Петербургга келиши.
- 1821-ж. — Кетмен-Төбөнү Кокондун акими Сейиткулбектин басып алыши
- 1821-ж. — Талас өрөөнүнүн кыргыздары менен казактардын Сыр-Дарияда Кокон феодалдарынын эзүүсүнө каршы бирге чыгышы.
- 1822-1842-жок. — Мухаммед Алинин (Мадали хандын) бийлиги.
- 1825-ж. — Мадали хандын Чүй өрөөнүнүн кыргыздарына каршы жортуулуу.
- 1825-ж. — Кокон чептеринин Чүй өрөөнүнүндөгү Пишпек жана Токмок, Алайдагы Сопу-Коргон жана Кызыл-Коргон (1827-ж.), Борбордук Тәцир-Тоодо Жумгал жана Тогуз-Торо (1830-ж.), Нарын дарыясынын боюнда Куртка, Памирде Таш-Коргон (1832-ж.) чептеринин салынышы.
- 1830-ж. — Тайлак баатыр жана Атантайдын башчылыгы менен нарындык кыргыздардын кокондук баскынчыларга каршы көтөрүлүшү.
- 1842-ж. — Хандын үстөмдүгүнө каршы Ысык-Көлдүк кыргыздардын көтөрүлүшү, Ысык-Көлдүн боюнdagы чепкоргондордон кокондуктардын куулушу.

- 1845-ж. — Кокон хандыгына каршы алайлык жана оштук кыргыздардын көтөрүлүшү.
- 1847-ж. — казактар менен кыргыздардын Кокон хандыгынын акими Азиз парваначыга каршы Ташкендеги күрөшү.
- 1847–1848-жок. — намангандык кыргыздардын Конго каршы көтөрүлүшү.
- 1855-ж. — ысык-көлдүк кыргыздардын Россиянын букаралыгын кабыл алынышы.
- 1856-ж. — Ч. Валиханов катышкан полковник М.М.Хоментовский башында турган аскердик-илимий экспедицияның Ысык-Көлгө келиши, Ч.Валиханов тарабынан «Манас» эпосунан үзүндү жазылыш алынышы
- 1856–1857-жок. — П.П.Семенов-Тян-Шанскийдин (1827–1914) жана художник П. М. Кошаровдун Кыргызстанга экспедициясы.
- 1860-ж,  
август-сентябрь — чүйлүк кыргыздардын комектөшүсү менен орус аскерлеринин кокондуктардын Токмок жана Пишпек чептерин алынышы.
- 1860-ж. — акын-демократ Байымбет Абдрахман уулу (Тоголок Молдо) туулган (1942-ж. өлгөн).
- 1862-ж.,  
жай жана күз — Чүй кыргыздарынын көтөрүлүшү, алардын жардам сурап, Верный шаарындагы орус бийликтерине кайрылышы.
- 1864-ж., июнь — Чаткал, Суусамыр жана Кетмен-Төбө кыргыздарынын Россиянын букаралыгына кабыл алынышы.

- 1864-ж., декабрь — нарындык кыргыздардын Россиянын букаралыгын сурап, орус бийликтерине кайрылышы.
- 1864–1867-жок. — Н. А. Северцовдун Кыргызстан боюнча саякаты.
- 1864-ж. — акын-демократ, композитор Токтогул Сатылган уулу туулган (1933-жылы өлгөн).
- 1865–1875-жок. — Кокондо Кудаяр хандын үчүнчү жолу хандык кылышы (биринчиisi — 1844–1858; экинчиси — 1862–1863-жок.)
- 1867-ж. — белгилүү манасчы Сагымбай Орозбак уулу туулган (1930-ж. өлгөн).
- 1867-ж. — Алай кыргыздарынын Кокон хандыгына каршы көтөрүлүшү, алардын Кызыл-Коргон чебин алыши.
- 1867-ж., 11-июнь — Түркстан облусунун (1865-жылдын 12-февралында түзүлгөн) Түркстан генерал-губернаторлугу болуп кайра түзүлүшү жана Түркстан аскердик округунун түзүлүшү (булардын курамына Кыргызстандын түндүк бөлүгүнүн терриориясы кирген).
- 1869-ж., 2-июль — Кара-Кол шаарынын негизделиши.
- 1869-ж., — В.В.Радловдун Чүй ороонун жана Ысык-Көл ойдуна саякаты, ал тарабынан «Манас» эпосунан үзүндүлөрдүн жазылып алышы.
- 1873-ж., январь — 1874-ж. — Түштүк кыргыздардын жардам жана колдоо, Россиянын букаралыгына алуу жөнүндө өтүнүч менен Түркстан администрациясына кат жазышы.
- 1873–1875-жок. — ферганалык кыргыздар менен өзбектердин феодалдык-хандык ээзүгө каршы көтөрүлүшү.
- 1874-жыл, 1-октябрь — Чогуу окута турган (пансион) Кара-Кол кыргыз мектебинин негизделиши.

- 1876-ж., 19-февраль — Кокон хандыгынын жоюлушу жана Кыргызстандын жерлеринин толук бойдон Россияга өтүшү.
- 1876-ж. — Борбордук Азияга жасаган илимий экспедициясынын учурунда Н.М.Пржевальскийдин (1839–1888) Кыргызстанга биринчи келиши.
- 1877–1883-жок. — дунгандар менен уйгурлардын Жети-Сууга жер оодарышы.
- 1878-ж. — Пишпек (Бишкек) шаарынын негизделиши.
- 1887-ж. 15-январь — Ош шаарында орус-тузем мектебинин ачылышы.
- 1888-ж. 1-октябрь — Кара-Кол шаарында айыл чарба мектебинин ачылышы.
- 1893–1894-жок. — В.В.Бартольддун (1869–1930) Орто Азияга жана Кыргызстанга илимий экспедициясы.
- 1894-ж. — «Манас» эпосунун таланттуу айтуучусу Саякбай Карадаев туулган (1970-жылы өлгөн).
- 1897-ж. — Токмок шаарында орус-тузем мектебинин ачылышы.
- 1898-ж. — Кызыл-Кыя менен Уч-Коргондо таш көмүр казылып алнууучу жерлердин ачылышы.
- 1902-ж., 14-май — Кара-Кол шаарында элдик китеңкана-окуу залынын ачылышы.
- 1905-ж. — Сүлүктүдө таш көмүр казып алуунун башталышы.
- 1905-жыл, жаз — Кызыл-Кыя менен Сүлүктүдө жумушчулардын иш таштоосу.
- 1905-жыл, жай —
- 1914-жыл — Пишпек шаарында социал-демократиялык ийримдердин жана топтордун түзүлүп, иштей башташы.

## **МАЗМУНУ**

<b>Кириш сөз: Тарых — илим катарында .....</b>	3
<b>І БӨЛҮК. КЫРГЫЗСТАН ЭҢ БАЙЫРКЫ МЕЗГИЛДЕРДЕН XIX КЫЛЫМДЫН СОДУНА ЧЕЙИН .....</b>	13
<b>1 - б а п. Алгачкы жамааттык түзүлүш.</b>	
<b>Уруулук союздар .....</b>	13
§ 1. Таш доору. Алгачкы жамааттык түзүлүштүн калыптанышы ....	13
§ 2. Алгачкы жамааттык түзүлүштүн ыдырашы .....	22
§ 3. Алгачкы темир доорундагы уруу бирикмелери жана таптык коомдун калыптанышы .....	30
<b>2 - б а п. Алгачкы түрк мамлекеттери (VI-X кк.) .....</b>	47
§ 1. Байыркы түрк мамлекеттери .....	47
§ 2. Эне-сайлык кыргыздардын кагандыгы .....	61
<b>3 - б а п. Каражанилер кагандыгы (Хк.-XIII к. башы) .....</b>	75
§ 1. X кылымдагы Борбордук Төцир-Тоонун жана Жети-Суунун калкы. Каражанилер династиясынын этникалык теги .....	75
§ 2. Каражанилер кагандыгынын түзүлүшү жана анын саясий жактан жогорулашынын башталышы. Бухарага биринчи жана экинчи жортуулдар .....	81
§ 3. Каражанилер кагандыгы XI к. биринчи жарымында. Чыгыш жана Батыш Каражанилер кагандыктары .....	87
§ 4. Кидандардын капитап кириши. Каражанилердин кидандарга жана хорезмшахтарга карійі күрөшү .....	92
§ 5. Саясий түзүлүшү, социалдык-экономикалык мамилелери жана чарбалык турмушу .....	99
<b>4 - б а п. VI-XII кылымдардагы Кыргызстандын             маданияты .....</b>	109
§ 1. Көчмен элдердин маданияты .....	110
§ 2. Оттурукташкан калктын маданияты .....	127
<b>5 - б а п. Кыргызстан XIII-XV к .....</b>	149
§ 1. Чагатай улусу .....	149
§ 2. Хайду мамлекети .....	150
§ 3. Моголстан мамлекети .....	155

<b>6 - б а п. Кыргыз элинин куралыш, кальштанышы</b> .....	166
§ 1. Эне-Сай жана Төнүр-Тоо кыргыздарынын өз ара мамилелери .....	166
§ 2. Эне-Сай кыргыздарынын бир бөлүгүнүн Төнүр-Тоого көчүп келиши .....	169
§ 3. Кыргыз элинин түзүлүшү .....	175
§ 4. IX-XIII кылымдардагы Алтайдагы кимак жана кыпчак уруулары .....	177
<b>7 - б а п. Кыргызстан XVI к. жана XVIII кылымдын                 бириңчи жарымында</b> .....	185
§ 1. Чыгыш Түркстандын башкаруучулары жана алардын kyргыздар менен өз ара мамилелери .....	185
§ 2. XVII к. жана XVIII к. бириңчи жарымында кыргыздар менен калмактардын өз ара мамилелери .....	191
§ 3. Кыргыздардын Чыгыш Түркстан элдеринин Жунгар хандыгынын эзүүсүнө каршы боштондук үчүн курөшүнө катышканы .....	194
§ 4. Саясий түзүлүшү, социалдык мамилелери, чарбасы, соодасы .....	196
<b>8 - б а п. Кыргыздар жана Кокон хандыгы</b> .....	205
§ 1. Кыргызстандын Кокон хандыгынын басып алыши .....	205
§ 2. Кыргызстан Коюн хандыгынын эзүүсү астында .....	217
§ 3. Кыргыздардын Коюн хандыгына каршы көтөрүлүшү .....	222
<b>9 - б а п. Кыргызстандын Россияга каратыльшы</b> .....	236
§ 1. Кыргызстандын Россия менен жакындашуусунун тарыхый обөлгөлөрү .....	236
§ 2. 1873-1876-жык. элдик көтөрүлүш .....	241
<b>10 - б а п. Кыргызстан Россиянын курамында</b> .....	259
§ 1. Падышачылыктын колониялык саясаты жана административдик-сот системасы .....	259
§ 2. Кыргызстандын XIX к. экинчи жарымында жана XX к. башынде экономикалык жақтан өнүгүшү .....	263
§ 3. XIX кылымдын аяк ченинде Кыргызстандагы социалдык мамилелер жана тап күрөшүнүн түрлөрү. 1898-жылдары Анжиян көтөрүлүшү .....	286
<b>11 - б а п. XIX кылымдан XX кылымдын башына чейинки                 Кыргызстан элдеринин маданиятты</b> .....	296
§ 1. Орто кылымдардын соңку мезгилиндеги көчмөндер маданиятты .....	296
§ 2. XIX кылымдын экинчи жарымындағы жана XX кылымдын башындағы Кыргызстан элдеринин маданиятты .....	314
<b>Эң маанилүү окуялар жана даталар (эң байыркы                 мезгилдерден XIX кылымдын соңуна чейин)</b> .....	334



759020